



УДК 94 (47)  
ББК 63.3 (Ки)  
Θ - 99

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин  
Окумуштуулар Кенеши тарабынан басууга сунуш кылышкан

Жооптуу редактору: Кыргыз Республикасынын  
Улуттук илимдер Академиясынын академиги,  
КР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты *Какеев А.Ч.*

Рецензенттери: Тарых илимдеринин доктору, профессор,  
КР илимине эмгек сицирген ишмер *Эралиев З.Э.*  
Тарых илимдеринин доктору, профессор *Кененсариеев Т.К.*

Θ - 99 Улуу инсандардын Кыргызстандын тарыхындагы ролу  
жана орду. (XIX кылымдын ортосу – XX кылымдын башы). –  
Б.: «Бийиктик», 2003. – 288 б.

ISBN 9967-13-064-3

Бул илимий эмгекте Кыргызстандын тарыхында (XIX кылым-  
дын ортосу – XX кылымдын башы ) олуттуу роль ойногон Улуу  
инсандардын коомдук-саясий жана мамлекеттик көп кырдуу иш-  
мердиги ар тараалтан комплекстүү түрдө изилденет. Алардын ката-  
рына Ормон хан, Боромбай бий, Жантай, Жангараач, Алымбек дат-  
ка, Ажыбек Баатыр, Курманжан датка, Байтик Баатыр, Алымкул  
Аталык, Шабдан Баатыр ж.б. кирет. Аталган чыгаан инсандардын  
орнөктүү, өтөлгөлүү өмүр жолу, кыргыз элинин түпкү кызыкчы-  
лыктарына ылайык кылган ак кызматы жана ақылман жол башчы-  
лар катарында калайыкка тааныткан, эл ичинде зор кадыр баркка  
ээ кылган артыкча касиеттери тарыхий так даректердин негизинде  
элестүү баяндалат. Монография окумуштууларга, аспиранттарга, сту-  
денттерге жана жалпы эле байыркы бай тарыхы бар элибиздин та-  
рыхын сүйүүчүлөргө арналат.

Θ 0503020911

ББК 63,3 (2Ки)

ISBN 9967-13-064-3

© Өмүрбеков Т., 2003  
© «Бийиктик», 2003

## КИРИШҮҮ

Эгемендүүлүктүн жана мамлекеттик көз каранды эместикин шарттарында Ата Мекендин өткөндөгү тарыхынын урунтуу учурларына, абдан маанилүү маселелерине жаңыча мамиле жасоо аракети күч алды. Бул өлкөнүн коомдук-саясий турмушундагы өзгөрүүлөрдүн жүрүшү, түздөн-түз улуттук ан-сезимдин ойгонушу, улуттук ар намыстын жана сыймыктануунун кайра жанданышы, козголушу менен байланыштуу. Мында айрыкча Кыргыз Республикасынын Президенти, академик А.Акаевдин ролу зор. Мамлекеттик жетекчибиздин аналитикалык ой-толгоолорго ширелген, аргументтүү жыйынтык, тыянактар коштогон терең мазмундуу эмгектеринде эзелки элибиздин тарыхынын кашкайган чындыгы ар тараптан ачылып келет.<sup>1</sup> Айрыкча анын өткөн 2002-ж. жарык көргөн «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жана элдик «Манас» эпосу» аттуу көлөмдүү монографиясы байыркы ата-бабаларбызыздын басып өткөн жолун, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кыйла кылымдарга созулган бай тарых-таржымалын анык илимий негизде адилет изилдөөгө, кара кылды как жарган калыс баяндоого кенири жол ачты десек эч кандай аша чапкандыкка жатпайт.

Арийне Ата Журт тарыхында, бөтөнчө улуттук мамлекеттүүлүк идеясынын калыптанышында, бышып жетилишинде жана өсүп-өнүгүшүнде калк ичинен аттын кашкасындай сууруулуп чыккан улуу инсандардын эмгеги ат көтөргүс, айтып бүтпөс чоң «дастан», өзүнчө тарых. Ар бир доордогу тарыхий инсандын ээлеген орду тууралуу так маалыматтар менен эн эле таасын ойлор да, дал ошол А.Акаевдин кийинки китеpterинде айтылган.

Тарыхтын философиясы тастыктап тургандай өз милдетин өтөп бүткөн, учур талабына дал келбей эскирип калган коомдук

<sup>1</sup> Акаев А.Раздумья на судьбоносном этапе. — Б., 1994; Аскар Акаев. Залкар инсандар жөнүндө. / Сост.К.Иманалиев. — Б.: «Учкун», 1999; Памятное десятилетие. — Б.: «Учкун», 2001; Кыргыз мамлекеттүүлүгү жана элдик «Манас» эпосу. — Б.: АО «Учкун», 2002; История прошедшая через мое сердце. — Москва — Бишкек: ИПЦ «Дизайн.Информация». Илим, 2003.

түзүлүштөн жаңырган коомдук түзүлүшкө жарандар кадам таштачу өткөөл доордо, алга карай өнүгүүнүн альтернативаларына –айрылыш жолдоруна кептелген кезде, туурасын тандап алуу мүмкүнчүлүгү бир нече эссе көбөйөт. Ошондой учурда тарыхий инсандардын: коомдук-саисий ишмерлердин, аскер башчылардын, окумуштуу аалымдардын, даанышмандардын ролу кескин өсөт. Анткени алар айрылыш жолдордун мүмкүнчүлүктөрүн алдын ала көрө билишет, альтернативаларды туура түшүнүшөт жана тигил же бул максатты көздөй эл массасын өз артынан ээрчите алышат.<sup>1</sup> Себеби доорлор тогошкон маалда А.Акаев баса белгилегендей лидерлерде, жол башчыларда гана адамзат рухунун асмандал жогоруоосу, коомдун баардык чөйрөлөрүн камтыган чымырканган интеллектуалдуу ишмердиктери, кайсы бир калктын пассионардык чыналуусу даана байкалат.

Пассионарлуу «Инсандар өздөрүнө гана таандык өзгөчө касиеттерине жараша этникалык массивди бекем бириктирип, анын күч кайраттарын топтоштуруп жана ошол Инсан аныктаган максатка динамикалык абалда турган пассионардык энергияны багыттоо менен этникалык структурага ирээттүүлүк мүнөздү бере алат»<sup>2</sup> - деп жазат А.Акаев. Анын ою боюнча «Пассионарлуу Инсандын тазаланып ылгануу (криSTALLизациялануу) борбору катарында потенциалдык сапаттарынын ачылышы үчүн обөлгө түзүүчү башкы касиети анын баардыгын жөнүүчү Саясий Эрки. Пассионардык Инсанга ал алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн кандай гана тоскоолдуктар болбосун токтобоого жана өз айланасындағылардай эле жоолашкандарды жазалоодо да бардык курмандыктарга барууга мүмкүндүк берет».<sup>3</sup>

Кыргыз эли үчүн XIX кылымдын орто чени дал ошондой, ар кандай карама-каршылыктар арбыган, баш аламандыктын айрым белгилери жанданып, эски менен жаңы атаандашып төттайлашкан заман эле. Мыйнай машакаты көп өнүгүү жолун тандоонун кыйынчылыктары кыргыз элинин коомдук, саясий жана чарбалык турмушунан, руханий дүйнөсүнөн, коомдук ан-сезиминен, коншулаш калктар менен алака-байланыштарынан, күч-кубаттуу өлкөлөргө карата мамилесинен даана көрүнөт. Ошол кыйчалыш мезгилде биринен-бири кем калбаган далай чыгаан инсандар эл

<sup>1</sup> Яковец Ю.В. История цивилизаций. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 10-бет.

<sup>2</sup> Акаев А. Кыргызская государственность и народный эпос «Манас». – Б.: АО «Учкун», 2002. 493-бет.

<sup>3</sup> Акаев А. Кыргызская государственность народный эпос «Манас», 494-бет.

иchinен алдыга сууруулуп чыгышкан. Андай ақылгөй, көп кырдуу жол башчылардын катарына Ормон хан Ниязбек уулу, Алымбек датка Асан бий уулу, Боронбай Бекмурат уулу, Алымкул Аталаык, Жантай Карабек уулу. Жангарач Эшкожо уулу, Ажыбек Баатыр, Курманжан датка, Байтик Баатыр, Шабдан Баатыр ж.б. кирет.

Бирок, алардын омоктуу окуяларга бай өрнөктүү өмүр жолу, кийинки муундар үчүн баа жеткис сабак боло турган кылган иши, алысты көрө билген көрөгөч көсөмдүгү, элинин түпкү кызыкчылыктарына шайкеш терең ойлонулган көп кырдуу, үзүрлүү ишмердиги өткөн кылымда, Советтик доордо тарыхчы илим-поздордун «көз жаздымында» калып өзүнө татыктуу калыс баасын ала алган эмес. Азыр да ал маселе бүтүнкү тарых илиминин талабына жооп бергидей дэнгээлде ар тараптан иликтене элек. Анан калса Кыргызстан тарыхындагы инсандардын ролуна ар кайсы мезгилдерде ар башкача мамиле кылынганы кимге жалган. Алардын саясий ишмердиги далай жылдар бою тескери мүнөздөлүп келбедиби. Андыктан кимдин ким экенин, элине кылган кызматын ачык айттууга кезек келгени, небак бышып жетилген маселе экени талашсыз. А.Акаев адилеттүүлүк менен баса белгилегендей «oshol фигураалардын ар биринен эпикалык полотно жазууга болот».<sup>1</sup> Акыркы жылдарда алгылыктуу айрым аракеттер жасалганына карабастан аксакал тарыхчыларбыз айткандай «алардын саясий портреттери дагы эле өз авторун күтүүдө».<sup>2</sup>

Анык көз каранды эместикитин шарттарында гана кыргыз тарых илиминин өсүп-өнүгүшү үчүн кенири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, анын коом алдынчылыгы милдети өзгөрдү. Жалпы улуттук кызыкчылыктардан оолактаган мурдагы кунарсыз мүнөзүнөн арылып, ал азыркы учурда дүйнөлүк тарых илиминин акыркы жетишкендиктерине, сонку метод, ыкмаларына ык алууда. Мындай өнүт өзгөртүү дүйнөлүк, локалдуу цивилизациялардын алкагында, циклдик динамика аркылуу кыргыз коомунун тарыхий баскычтарын тагыраак аныктоого, өнүгүү өзгөчөлүктөрү менен окшоштуктарын даанараак баамдап байкоого өбелгө түзөөрү бышык. Буга чейин социалдык – экономикалык өнүгүүнүн жүрүшүн анализдөө багытында кыйла иш аткарылганын тана албайбыз. Эмки максат Ата Журт тарыхындагы жеке адамдын, өзгөчө Улуу инсандардын чечүүчү ролун ачып берүү,

<sup>1</sup> Акаев А. Кыргызская государственность и народный эпос «Манас», 513-бет.

<sup>2</sup> Табышалиев С.Т., Плоских В.М., Усенбаев К.У. Присоединение Киргизии к России: истоки, процесс, последствия. // Известия АН Кирг. ССР. Серия: общественные науки. – Ф.: Илим, № 2, 1990, 76-бет.

ал маселени мамлекеттүүлүгүбүздүн өсүп өнүгүүсүнүн этаптары, комодук ан-сезим менен айкалыштыра ар тараптан изилдөө болушу кажет. Ошондо гана тарых социалдык функциясын аткарып, улуттук ан-сезимдин жанданышына, ар намыстын, адеп-ахлактын ойгонушуна, эл биримдигинин, мамлекеттүүлүк идеясынын андан ары чындалышына обөлгө түзөт.

Ушул өнүттөн алганда маселени жаныча көз карашта комплекстүү жана ирээттүү изилдөөнүн илимий жактан актуалдуулугу чексиз жана практикалык мааниси зор.

**Маселенин илимий изилденүү деңгээли.** Адегенде эле айта кете турган нерсе кыргыз элинин XIX кылымдын орто чени - XX кылымдын башындагы Улуу инсандарынын коомдук-саясий ишмердиги кандайдыр бир деңгээлде алар менен замандаш илимий коомчулуктун өкүлдөрүнөн тартып ар кыл өнүттөгү авторлордун кызыгуусун туудуруп келгени анык. Алсак, ошол доордо Орто Азияга, кыргыз жерине ар кандай максаттар менен келген орус окумуштулары, саякатчылары жергиликтүү элдин коомдук-экономикалык, саясий абалы жана маданий турмушу тууралуу пайдалуу маалыматтарды жыйнаганда, аргасыздан алардын бий, билермандарына, кадыр-барктуу, көптү билген көсөм жол башчыларына кайрылып ангемелешүүгө мажбур болушкан. Андыктан андай ақылга карк даанышман инсандардын кулк-мүнөзүн, өмүр жолун, артыкча касиеттерин, элине кылган эмгегин, калк ичинде зор урмат-сыйга, таасирге ээ болуусунун негизги себептерин иликтең билүүгө туура келген. Бул бир жагынан ошол окумуштуларды Ала-Тоого атайлап жөнөткөн Өкмөт, бийлик өкүлдөрү үчүн керек эле.

XIX к. орто чениндеги кыргыздын мыктылары жөнүндө өтө бай маалыматтар канатташ казак элинин уulu, чыгаан окумуштуу Ч.Ч.Валихановдун калемине таандык. Ал эки ирет, адеп 1856-жылы, кийин 1858/59-жж. Кашкарга бара жатканда жана кайра кайтканда Кыргызстанда болгону белгилүү. Окумуштуунун ошол жылдарда жазылган эмгектеринде Ормон хан, Боромбай бий, Ажыбек Баатыр, Алымбек датка ж.б. тарыхий инсандар тууралуу терен мазмундуу маалыматтар арбын.<sup>1</sup> Айрым улуу инсандар тууралуу кыскача

<sup>1</sup> Валиханов Ч.Ч.Дневник поездки на Иссык-Куль.//Собр.соч. в пяти томах. Т.1. –Алма-Ата: Гл.ред. Каз.сов. энц., 1984. 306-357-беттер ; Записки о киргизах// Собр.соч. в пяти томах. Т.2. –Алма-Ата: Гл.ред.Каз.сов.энц., 1985. 7-89-беттер; Кашгарский дневник I // Собр.соч. в пяти томах. Т.3. –Алма-Ата: Гл.ред.Каз.сов.энц., 1985. 14-37-беттер; О состоянии Алтышара или шести восточных городов Китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 гг.//Собр.соч. Т.3. 97-218-беттер; Записки о Кокандском ханстве // Собр.соч.Т.3. 314-324-беттер;

кабарларды П.П.Семенов-Тянь-Шаньский менен Н.А.Северцевдин эмгектеринен жолкутурууга болот.<sup>1</sup>

XIX к. экинчи жарымында Орто Азия элдеринин тарыхы боюнча жазылган көлөмдүү тарыхий иликтөөлөрдүн бири В.Наливкиндик «Кокон хандыгының қыскача тарыхы» аттуу китеби. Китепте Фергана өрөөнүн калкынын этностук курамы, чарбалык өнүгүүсү, саясий абалы, чөлкөмдө өз алдынча мамлекеттин түзүлүшү, өсүп-өнүгүшү, мындағы олуттуу окуялар жана анын ички карама-каршылыктардын күч алышынын натыйжасында кыйраши конкреттүү материалдардын негизинде баяндалат. Хандыктын саясий турмушу сүрөттөлгөн бөлүмдөрдө Алымбек датка, Алымкул Аталақ сыйктуу кыргыз, кыргыз-қыпчак жол башчыларынын мамлекеттик ишмердигине тиешелүү кыйла маалыматтар бар.<sup>2</sup>

Арийне, ал мезгилде түздөн-түз тигил же бул Улуу инсандын өтөлгөлүү өмүр жолун, ишмердигин изилдеген илимпоздор, илимий-популярдуу мүнөздөгү макала жазган авторлор саналуу. Алсак, алардын катарына А.Хорошхин, А.Н.Таубе, И.П.Ювачев кирет.<sup>3</sup>

А.Хорошхиндин XIX к. 60-жж. аягында жазылган чакан макаласында солто урусунун чон манабы Жангарачтын ордун өзүнүн акылмандыгынын, жөндөмдүүлүгүнүн, өткүрлүгүнүн аркасында ээлеген Байтик Баатырдын башкаларга окшобогон өзгөчө касиеттери баяндалат. Ал эми кийинки эки автордун макалалары атагы алыска угулуп, Алай ханышасы атыккан айтылуу Курманжан датканын коомдук-саясий ишмердигинин урунтуу учурлары менен орус коомчулуугун тааныштырууга арналган.

XIX к. аягында кыргыздардын тарыхын, этникалык курамын, тегин, турмуш-тиричилигин, мамлекеттүүлүгүнүн башаттарын, байыркы мекенин изилдөөгө Н.А.Аристов ири салым кошкон. Анын XXI к. башында гана басмадан басылган көлөмдүү эмгегинин тиешелүү бөлүмдөрүндө кәэ бир Улуу инсандар жөнүндө қыскача кызыктуу маалыматтар жолугат.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Семенов П.П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857гг. – М. 1958; Северцев Н. Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шаня, совершенное по поручению Русского географического общества доктором зоологии, членом РГО и других ученых обществ Н.Северцовым. -СПб., 1873.

<sup>2</sup> Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань. 1886.

<sup>3</sup> Хорошхин А. «Байтук-батур (рассказ из кара-киргизской жизни, 1867)» // «Туркестанские ведомости», 31 октября 1872 года, № 43; Таубе А.Н. Алайская царица. //Русский инвалид. 1902. № 5; Ювачев И.П. Курбань-Джань-датха, кара-киргизская царица Алая.//Исторический вестник. 1907. № 12; ТС. т.471.

<sup>4</sup> Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-киргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. – Б.: Илим, 2001.

Кыргыздын алгачкы тарыхчысы Осмонаалы Сыдык уулу XX к. башында элибиздин көөнө тарыхын жазуу жүзүндө ирээтке келтирүү боюнча көзгө көрүнөөрлүк көп иштерди аткарған. Анын илимий коомчулукка кенири белгилүү эки чакан эмгегинде кыргыз тарыхы автор жашаган мезгилдин талаптарынын дэнгээлинде кыскача баяндалат.<sup>1</sup> Ал китепчелерде Улуу инсандар тууралуу санжыра түрүндөгү үстүртөн айтылган маалыматтар бар. Бул өнүттө көбүрөөк кабар калтырган адепки жазгыч тарыхчыбыз Белек Солтоноев. Тоталитардык катаал системанын шарттарында марксистик ыкманин, «партиялык принциппин» алкагында жазылгандыгына карабастан китепте кыргыз тарыхынын олуттуу маселелери биринчи жолу кыргыз элиниң көз карашында кенири иликтенген. Өкүнүчтүү жагдай – көлөмдүү бул эмгектин кол жазмасы көп жылдар бою «капаста» жатып, XX к. 90-жж. башында аран жарык көрүп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылында анын толукталган варианты кайрадан басмадан басылды.<sup>2</sup>

ХХ к. 20-30-жж. Кыргызстандын тарыхын изилдөө боюнча алгылыктуу иштерди жасаган адепки адис тарыхчылар В.В.Бартольд менен С.М.Абрамзон. Академик, даназалуу чон окумуштуу В.В.Бартольдун «Кыргыздар» аттуу тарыхий очерки ар түркүн тарыхий булактардын негизинде жазылган алгачкы илимий эмгек болуп эсептелет. Анда эң эзелки доордон тартып XIX к. 60-жж. чейинки элибиздин тарыхы камтылган. Очерктиң XIX к. кыргыз-орус мамилелери чагылдырылган бөлүмдөрүндө ири инсандардын ушул өнүттөгү иш-аракеттерине басым жазалат.<sup>3</sup>

Кыргыз элиниң этногенезин, этностук курамын ийне-жибине чейин ар тараптан изилдеген ири илимпаз С.М.Абрамзон XX кылымдын 30-жж. Кыргызстанда жаңыдан түптөлүп келе жаткан тарых илиминин инсан таануу багытын аныктоого аракет жасаган десек аша чапкандыкка жатпас. Ачыгын айтканда ал ошол доордогу идеологиялык чектөөлөрден эч кандай жалтактабай кыргыз тарыхындагы Ормон хан, Шабдан баатыр ж.б.чон манаптардын ролу тууралуу маселени козгогон.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Осмонаалы Сыдык уулу. «Мухтасар тарих Кыргызия». – Уфа, 1913; «Тарих Кыргыз Шадмания». – Уфа, 1914; Сыдыков Осмонаалы. Тарих кыргыз Шадмания: Кыргыз санжырасы.- Ф.: Кыргызстан, 1990.

<sup>2</sup> Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы: Тарыхий очерктер. 1-2 китептер. – Б.: Учкун, 1993; Кыргыз тарыхы . Жооптуу редактору: академик А.Ч.Какеев. – Б.: АРХИ, 2003.

<sup>3</sup> Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. – М.,1927. – Ф., 1943; Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана: Сост.доп.коммент. и предисловие О.Караева. – Б.: Шам, 1996.

<sup>4</sup> Абрамзон С.М. У истоков манапства. О похоронах Шабдана Джантаева, его родословной и потомках. //Советская Киргизия. 1930, ноябрь № 226, 256, 262; У истоков манапства (экспедиционные очерки) //Советская Киргизия. 1931, 1 апреля.

Ал эми 40-жж. инсан таануу багытына байланыштуу илимий макалаларды Б.Жамгырчинов менен А.Н.Бернштам жарыялайт. Бириңчи автор өз макаласында Ормон хандын доорундагы, б.а. XIX к. 20-50-жж. кыргыздардын эл аралык абалына, коомдук-экономикалык түзүлүшүнө, феодалдык-уруулук чыр чатактарга, 40-жж. өз алдынча хандык түзүү аракетине жана көз каранды эместики үчүн күрөштөрүнө токтолот.<sup>1</sup> Ушул маселелер ири илим-поздун 50-60-жж. жазылган Кыргызстандын Россияга кошуулусу тууралуу көлөмдүү монографияларында андан ары терендетилип изилденди.<sup>2</sup>

А.Н.Бернштам чакан макаласында Ормон хандын өз бетинче кыргыз мамлекетин түзүү аракетин XVI к. орус падышасы Иван Грозныйдын орус жерлерин бириктирууну аяктоону, борбордук бийлиktи чындоону көздөгөн ички саясаты менен окоштурат.<sup>3</sup>

XIX к. кыргыздардын тарыхынын орчуңдуу окуяларын, Кыргыз-Кокон, Кыргыз-Орус байланыштарын иликтөөгө 60-жж. көрүнүктүү окумуштуу А.Хасанов барапдуу салым кошкон. Анын эмгектеринде айрым тарыхий инсандардын Кыргызстандын тарыхындагы ээлеген ордуна жана ролуна ал учурда үстөмдүк кылган марксисттик көз карашта баа берилет.<sup>4</sup> Ушул сыйктуу көз караштар К.Усөнбаевдин адепки илимий изилдөөлөрүнө да мүнөздүү.<sup>5</sup>

XVIII-XIX кк. кыргыз-орус байланыштарынын тарыхын жана Кокон хандыгынын коомдук-саясий турмушуна кыргыздардын активдүү түрдө катышуусун иликтөөгө академик В.М.Плоскихтин

<sup>1</sup> Джамгерчинов Б. Киргизы в эпоху Ормон-хана.(Из истории феодально-ролевых войн киргизов в XIX веке. // Труды ИЯЛИ. Вып.1. 1944. – Ф.: КирФАН, 1945. 111-130-беттер.

<sup>2</sup> Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России. – М.:Изд.соц.-экон.-литер-ы, 1959; Очерки политической истории Киргизии XIX века (первая половина) – Ф.: Илим, 1966; Очерк политической истории Киргизии XIX века (вторая половина) – Ф.: Кыргызстан, 1966.

<sup>3</sup> Бернштам А.Н. Из истории международных и военных отношений киргизского народа. // Изв.Кирг.ФАН СССР, 1945, вып.1. 105-113-беттер; Избранные труды по археологии и истории киргизов и Кыргызстана. Сост.: К.Ташбаева, А.Ведутова. – Б.: «Айбек», 1997. 439-446-беттер.

<sup>4</sup> Хасанов А.Х. Из истории Киргизии XIX века. – Ф.:Киргиз уч.педгиз, 1959; Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70 годах XIX века. – Ф.: Киргосучпедиздат, 1961.

<sup>5</sup> Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского ханства (XIX.в. до присоединения Киргизии к России). – Ф., 1961; Присоединение Южной Киргизии к России. – Ф.1960.

70-жж. жарык көргөн монографиялары арналган. Аларда бизди кызыктырган маселеге тиешелүү кээ бир баалуу кабарлар бар.<sup>1</sup>

Бирок, тилекке каршы XX к. 70-жылдарынан тартып Республиканын партиялык жетекчилигинин тарых илимине одоно кийлигишүүсүнүн натыйжасында кыргыз тарыхнамесинин абалы кескин өзгөрүп, илимге жат терс көрүнүштөргө, талылуу маселелерди бурмaloолорго кенири жол ачылды.

Кезинде, илимдеги кейиштүү мындай абал тууралуу Кыргызстандын аттуу-баштуу тарыхчылары ачык айтышканы белгилүү. Алсак, С.Табышалиев Совет мезгилиндеги Ата Журт тарыхына келтирилген салакалар жөнүндө мындай деп өкүнүп айткан: «60-жылдардын (XX к.) башында күтүлбөгөн шарттар түзүлдү... Тарых илими монополиялаштырылды жана республиканын компетенттүү эмес жетекчилеринин чакан тобунун көзөмөлү алдында калды. Алар улуттук тарыхтын жападан жалгыс талкуулап чечмелөөчүлөрүнүн ролун өз колдоруна алышкан жана өздөрүнүн туура эмес көз караштарын ақыркы чындыктын сөзү катары илимий коомчулукка тануулашкан. Профессионал тарыхчылар болсо жигердүү иштен четте-тилген. Тарых илими учурдун убактылуу кызычылыктарына багындырылган, саясатташтырылган жана өзүн-өзү көкөлөтө мактоо үчүн кадыр-барктуу фактор болуп калат».<sup>2</sup>

Тарых илими белгилүү өлчөмдө бийликтин бюрократтык ыкмасынан, догматизмден жана жөнү жок компетентсиз кийлигишүүчүлүктөрүнөн аябай жата чеккенин башка белдүү илимпоз тарыхчылар да айтышкан.<sup>3</sup>

Чындыгында эле ал кезде илимий этиканын талаптары ачыктан-ачык бузулган болчу. Атүгүл, кээ бир окумуштуулардын жазылып бүтө элек жана басмадан басылбаган, жарыяланбаган кол жазмалары партиялык жыйындарда, республикалык басма сөз каражаттарынын беттеринде аёсуз сындалган.

Мындай илимге жат терс көрүнүштөр XX к. 70-жылдарында айрыкча күч алат. Кыргызстанда тарых илимин идеологиялык сыйыргыдан өткөрүп, партиялык көрсөтмө берүү «кыймылынын»

<sup>1</sup> Плоских В.М. Первые кыргызско-русские посольские связи. – Ф.:Илим, 1970; Киргизы и Кошандское ханство. – Ф.:Илим, 1978; Очерки патриархально-феодальных отношений в Южной Киргизии (50-70-е годы XIX в.) – Ф.:Илим, 1968; У истоков дружбы. – Ф.: Илим, 1972.

<sup>2</sup> История далекая и близкая. Беседа с С.Т.Табышалиевым. // Советская Киргизия. № 148 (17923). 26 июня 1988 г., 3-б.

<sup>3</sup> Ключ к пониманию действительности. Откровенный диалог В.П.Шерстобитова. //Советская Киргизия. № 10 (18085). 12 января 1989 г., 3-бет.

кенири кулач жайышына Союздук борбордун жоболондуу көрсөтмөлөрү түрткү берген. Алсак, 1972-ж. «Литературная газета» тарых илимдеринин доктору А.Яковлевдин «Антиисторизмге каршы» аттуу көлөмдүү, өзгөчө чуулгандуу макаласы жарыяланган. Макала СССРдин жакындап келе жаткан 50 жылдыгын даңазалоо менен башталып, баштан аяк марксисттик-лениндинк теорияны көкөлөтө мактоого ширелген.

Союздук республикаларда болсо жергиликтүү элдин тарыхына, алардын белгилүү инсандарынын саясий ишмердигине кайрылуу аларды идеализациялоого жол ачат деп кесе айтылган. А.Яковлевдин пикири боюнча «идеализациялоо мотивин Тимур, падыша Давид, Кенесары Касымовдун кыймылы жөнүндө, өткөн кылымдагы молдован маданиятынын ишмерлери тууралуу, кыргыз мамлекеттинин тарыхы жөнүндө кээ бир жарыялоордорон байкоого болот»<sup>1</sup> имиш.

Анын ою боюнча улуттардын тарыхында падышалар менен хандардын өмүр баяндары адеп-ахлактык үлгү болбостон, күрөшчүлөрдүн революциячыл эрдиктери гана үлгү боло алат.

Ошол макаланы кош колдоп колдоочулар көп өтпөй Кыргыстанда да табылды. Болгондо да мындай «идеологиялык күрөштүн» демилгесин Республиканын ошол кездеги жетекчилиги колго алыш, анын алдынкы сабында турду. Өтө өкүнүчтүүсү байыркы кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын кытай, араб, перс, түрк ж.б. тарыхий булактарга таянып изилдеп чыккан жана эн мыкты эмгектерди жараткан дүйнөгө таанымал ири чыгыш таануучу илимпоз, академик В.В.Бартольдун эмгектери четке кагылды.

В.В. Бартольд «Кыргыздар» аттуу өз эмгегинде IX к. экинчи жарымы - X к. башы ченде Улуу кыргыз дөөлөтү жашагандыгына басым жасаган<sup>2</sup>. Таптык принципти гана туу туткандар ошондо дал ушул пикирге эч кандай аргументсиз асылып мындайча жыйынтык чыгарышат: «Бул тезисти эркүү же эркисиз пропагандалоо, биринчиден, тарыхий чындыкка дал келбейт, экинчиден, кыргыз элинин социалистик жеништеринин баркын кетирет,... патриоттук сыймыктануу духунда тарбиялоого түрткү болбойт»<sup>3</sup>.

«Ак ийилет, бирок сынбайт» дегендей эгемендиктин маалында анын эзелки кыргыз мамлекети, Енисей кагандыгы, Улуу кыргыз

<sup>1</sup> Яковлев А. Против антиисторизма. //Литературная газета. № 46. 15 ноября 1972 г., 5-бет.

<sup>2</sup> Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. – Ф., 1927.

<sup>3</sup> Советская Киргизия. № 148 (17923) – 26 июня 1988 г., 3-бет.

державасы туралуу кашкайган чындыкты камтыган «Кыргыздар» ж.б. чыгармалары кайрылып өз оордун таап отурат<sup>1</sup>. Окумуштуунун омоктуу ойлорго бай эмгектерин кыргыз тарыхын изилдеген бир дагы илим-поз кыйгап өтүшү мүмкүн эмес.

Башкасын айтпаганда да В.В. Бартольдун эмгектеринин илимий баалуулугу ар бир доордогу трыхий окуялар чыгаан инсандардын ишмердиги менен ажырагыс байланышта баяндалгандыгында. Мындай калыстык XIX кылымдагы ири инсандарга (Ормон хан, Жантай, Боромбай, Жангарач, Алымкул Аталаык, Шабдан Баатыр, Байтик Баатыр ж.б.) карата автордун мамилесинен да даана байкалып турат<sup>2</sup>. Атүгүл, анын эмгектери кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылын жарыялоодо, 2200 жылдыгын белгилөөдө негизги илимий таянычтардын бири болду десек аша чапкандыкка жатпас.

70-жж. Республика жетекчилиги жектеген чыгаан окумуштуулардын бири С.М. Абрамзон. Ал кыргыз элинин көп тараптуу этногенетикалык жана маданий байланыштарынын проблемаларын изилдөөгө дээрлик 50 жылдык өмүрүн арнаған<sup>3</sup>.

Тилеме каршы С.М. Абрамзондун эмгегине олуттуу методологиялык жана идеялык-саисий жаңылыштыктарга жол берилген деген күнөө коюлган. Анын сыңчыларынын ою боюнча окумуштуу кыргыз элинин өткөндөгү тарыхына баа берүүдө, азыркы учурдагы (XX к. 60-70-жж.) коомдук процесстерди анализдөөдө партиялуулук принципинен, маселеге социалдык-таптык мамиле қылуудан четтеп кеткен. Ал аз келгенсип, мезгилдин күрөө-тамырын илгиртпей сезе билген «илберинки» кээ бир «адис» илимпоздор Совет бийлигинин жылдарында кыргыздардын этнографиялык облигинде болуп өткөн колоссалдуу өзгөрүүлөрдү С.М. Абрамзон жокко чыгарган деген оор жалааны жабыштырышкан<sup>4</sup>.

Бактыга жарааша, эми минтип кечигип болсо да чындык женип, тарыхий адилеттик калыбына келип, өмүрүнүн акыры арманда өткөн аалымдын тоодой эмгегине акыйкат баа берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурабыз. Буга кылымдар, миң жылдыктар тогошоор алдында

<sup>1</sup> Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргыстана: Составление, доп.коммент. и предисловие О.Караева. – Б.: Шам, 1996.

<sup>2</sup> Ошол эле эмгегинде, 239-253-беттер.

<sup>3</sup> Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.: Наука, 1971; У истоков манапства //Советская Киргизия 1930, ноябрь, № 226, 256, 262; 1931, 1 апреля.

<sup>4</sup> «Советская Киргизия», 18 февраля 1973 г.

башталган коомдук турмушбуздагы маани – маңызы терен өзгөрүүлөр, өз алдынча мамлекет курушубуз, “ой-жүгүртүүнүн эскирген стереотиптеринин чукулунан бузулушу, руханий турмушбуздун жаңылануу жарайны”, ... “тарыхий тажрыйбанын кайрадан ой элегинен өткөрүү зарылдыгы<sup>1</sup>” жол ачканы анык.

Академик А.Какеев советтик тарых илиминин ошондой өксүктөрү жөнүндө мындай деп жазат: «Эгерде Кыргызстандын Россия империясынын курамында турган мезгилиниң жылдарда чагылдыруунун тарыхына кайрылсак, анда эн негизги кемчилиги оцол мезгилиди чагылдыруу абстрактуу, обочолонгон мүнөзгө ээ болгонун, тарыхий персонаждар жана тарыхты кыймыллатуучу инсандар атайлап жаап жашырылгандын, тарыхий контекстен алынып салынганын байкоо кыйын эмес. Тарыхий персонаждар арткы планга сүрүлүп, тарыхий контекстке инсанды сыйдыруу аракети өткөнду идеализациялоо катары бааланган, ал эми авторлорго таптык мамиледен четтеген деген күнөө коюлган».<sup>2</sup>

Абал 90-жж. башында, айрыкча Кыргыз Республикасы эгемендикке жана мамлекеттик көз каранды эместиикке ээ болгондон кийин он жагына өзгөрдү. Улуттук аң-сезимдин кескин жогорулоосунун натыйжасында, калайык-калктын кенири колдоосуна таянган илимий жана маданий ишмерлердин демилгеси боюнча Улуу инсандардын мааракелери мамлекеттик масштабда белгилене баштады. Үнгулуу журттун унутта калган улуттук баатырларына жүз буруу, кайрадан кайрылуу, алардын көп кырдуу ишмердигин иликтөөгө киришүүгө кенири жол ачты. Алсак, Курманжан датканын 180 жылдыгы, Байтик Баатырдын 175 жылдыгы, Шабдан Баатырдын 160 жылдыгы, Ормон хандын 210 жылдыгы белгиленген учурда мезгилдүү басма сөз каражаттарынын беттеринде көптөгөн макалалар жарыяланып, кәэ бир чакан жыйнактар жарык көрдү.<sup>3</sup> Мында ири окумуштуулар К.Усөнбаевдин, С.Аттокуровдун, жаны муундагы таланттуу тарыхчылар

<sup>1</sup> Какеев А.Ч Философская наука в Киргизии.// Известия АН Кирг.ССР. Серия: общественные науки. – Ф.: Илим, 1990. № 2. 33-34-беттер.

<sup>2</sup> Какеев А.Ч. На стыке цивилизаций. // Горная царица Курманжан и ее время. / Ред.акад.А.Какеев, акад. В. Плоских. – Б.: Илим, 2002. 117-118-беттер.

<sup>3</sup> Курманжан датка. – Ош, 1991; Урстанбеков Б., Чороев Т. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк .- Ф.: Кырг. Совет.энц. Башкы ред., 1990; Шабдан Баатыр. «Ала-Тоо» журналынын тиркемеси. Башкы ред.К.Жусупов; Түз. Н.Капаров. – Б.: «Ала-Тоо» журн.ред..1992; Шабдан Баатыр: эпохи и личность: Документы и материалы./Сост.Ж.Абдылдабек кызы и др. – Б.: Шам, 1999; Ормон хан илимий эмгектерде жана архивдик материалдарда.: Жыйнак – кошумчаланып 2-чи бас. - Кыргызстан, 2002.

Т.Кененсариев, Т.Чороев, К.Молдокасымов, А.Бедельбаев, Д.Сапаралиев, Б.Абытов ж.б. эмгеги дын бузган сынары абыдан зор болду.<sup>1</sup> Атаке Баатыр, Боромбай бий ж.б. инсандардын кыргыз-орус байланыштарынын түзүлүшүндөгү жана өнүгүшүндөгү ролу академик А.Каекеевдин эмгектеринде да ачылып берилди.<sup>2</sup> Ал эми 90-жылдардын экинчи жарымы – 2003-жж. айрым инсандардын ишмердиги изилденген диссертациялар жазылып, алгачкы илимий эмгектер жаралды.<sup>3</sup> Кыргызстандын тарыхындагы Улуу инсандардын ролу жана ээлеген орду тууралуу омоктуу ойлор чон окумуштуулар Ж.Жунушалиевдин, С.Аттокуровдун, Ж.Малабаевдин көлөмдүү эмгектеринде да айтылат.<sup>4</sup>

Улуу инсандар тууралуу кыскача маалыматтар акыркы жылдарда жарык көргөн «Кыргызстан тарыхы» окуу китечтеринин тийиштүү бөлүмдөрүндө да бериле баштады.<sup>5</sup>

Ошондой болсо да XIX кылымдагы Кыргызстандын тарыхындағы Улуу инсандардын ролу жана ээлеген орду тууралуу маселенин алигиче чети оюла элек деп айтууга толук негиз бар. Маселен, Боромбай, Жантай, Жангарач, Алымбек датка, Алымкул Аталаык, Байтик Баатыр, Ажыбек датка, Ажыбек баатыр, Шабдан Баатыр ж.б. тарыхий инсандардын коомдук-саисий, мамлекеттик ишмердиктери накта илимий негизде козголо элек. Менимче көтөрүлгөн маселени ар тараптан комплекстүү түрдө изилдөөнүн азыркы учурда удулу келип турган чагы. Муну мекендештерибиздин кийинки жылдардагы бабалар баскан жолго кызыгуусунун күч алыши, айрыкча маданий-агартуу жаатында эмгектенген коомчулук талап кылууда.

<sup>1</sup> Аталаң авторлордун эмгектери, газеталарда жарыяланган макалалары арбын болгондуктан аларды адабияттардын тизмесиндеги тиешелүү бөлүмдердө берүүнү эп көрдүк.

<sup>2</sup> Какеев А.Ч. Философская мысль в Кыргызстане: поиски и проблемы. – Бишкек: КСХИ, 1995; Горная царица Курманжан и ее время. /Ред.акад.А.Какеев, акад.В.Плоских. – Б.:Илим, 2002.

<sup>3</sup> Өмүрзакова Т. Курманжан датка: Эпоха, Личность. Деяния. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. к. ист. н., – Б., 1996; Ошонкуу: Курманжан датка. Доор. Инсан. Ишмердүүлүк. – Б.: Кыргызстан, 2002; Усенбаев К.К. Ормон хан. – Б.: «АЛПресс». 1999; Горная царица Курманжан и ее время. – Б.: Илим, 2002.

<sup>4</sup> Джунушалиев Дж. и др. Исторические этапы кыргызской государственности (III в. до н.э.– XIX в.). – Б.: «АРХИ», 2003; Джунушалиев. Дж. Время созидания и трагедий. 20-30-е годы XX в. – Б.: Илим, 2003; Аттокуров С.А. Тайлак Баатыр. – Б., 1994; Кыргыз санжырасы. – Б.: Кыргызстан, 1995; Кыргызстан тарыхы. XIX к. – Б., 2003; Малабаев Ж. История государственности Кыргызстана. – Б.: Илим, 1997.

<sup>5</sup> Осмонов Ф. Ж., Асанканов А.А. Кыргызстан тарыхы (Эң байыркы доорлон азыркы мезгилге чейин): Окуу китеби. – Онд., толук. 2-бас. – Б.: АО Кырполигкомбинат, 2003; История Кыргызстана. С др. вр. до наших дней. – Б.: 2003.

## **Глава I. КЫРГЫЗСТАН XIX К. ОРТО ЧЕНИНДЕ. КЫРГЫЗДАРДЫН 40-50-ЖЖ. ЧАРБАЛЫК ТУРМУШУ ЖАНА КООМДУК-САЯСИЙ АБАЛЫ**

XIX к. орто ченинде кыргыздар азыркы Кыргызстанды толук жана ага жанаша жайгашкан зор аймакты ээлеп турушкан. 1850-ж. жазылган «Жапан кыргыздар жөнүндө маалыматтар» боюнча кара-кыргыздар Кытай ээлигиндеги «Кулжадан Ак-Сууга карай өтчү бекеттүү чон кара жолго чейин, түштүк тарапта көз каранды эмес майда ээликтер Бадақшан менен Каратегинге чейин, батышта Кокон менен Ташкентке чейин, ал эми түндүк жакта Күнгөй Ала-Тоонун төрүнө жана Чарын суусунун башаттарына чейин көчүп-конуп жүрүшчү»[1]. Ал эми андан алты жылдан кийин Ч.Валиханов мындан деп жазган: «Кыргыздар өзүнүн тарапын жайгашуусы боюнча Орто Азияда эн зор мейкиндикти ээлеп жана алыскы түштүккө таркальшкан. Кыргыз тукумдарынын конуш-журттары Ысык-Көлдөн тартып Гиссар менен Бадакшанга чейин жана Сузактан (Түштүк Казакстан-дагы – Θ.Т.) Аксу менен Үч-Турпанга чейин чачыраган» [2].

Кезинде кыргыздар күн батышта Талас суусунан тартып күн чыгышта Үч-Турпан, Бай, Кусан, Чалыш жана Турпанга, түндүгү Илиден түштүгү Кашкарга чейинки чон чолкомдүн негизги калкы болгону белгилүү [3]. Бирок ошондой кенири мейкиндикти кучагына алган кыргыз өлкөсүнүн өзөгүн Тенир-Too, Алай, Памир тоолору түзгөн. Бир чети табыгий бекем чеп катары кызмат кылган тоолордун арасындагы өрөөндөр, ойдун жерлер, кокту-колот, көк жашыл төрлөр менен өтөк, жылгалар жанга жайлую, төрт түлүк майды бакканга абдан ынгайлуу келген. Мин түркүн өсүмдүктөр жана жапайы жаныбарларга, кайберендеге, каз, өрдөк, канаттуу күштарга да бай эле. Аска-зоо, чокулардагы түбөлүк мөнгүлөрдөн түшкөн, булактардан куралган өзөн-суулары, дарыялары, карагай, караган токойлору мол болчу. Кылымдар бою кыргыздар тоого ык-тап, тоону тандап баш паанек кылышкан, акыры Ала Тоону Ата Журтка айландырышкан. Бул өнүттө КР Президенти А.Акаевдин айткан оригиналдуу ойлору өтө кызыктуу. «Окумуштуулардын пи-

кири боюнча кылымдар бою элдер мекендерген жаратылыш чөйрөсү алардын улуттук мүнөзүн калыптандырат. Тоолор ар дайым руханий жана маданий баалуулуктардын, нарктардын жаралышынын кереметтүү булагы болгон. Алсак, кыргыздар үчүн тоолор – өзөктүү, фундаменталдуу түшүнүк, биздин тарыхыбыздын бөлүгү. Алар биз үчүн ишенимдүү турас да, жоодон жана чет жерлик баскынчылардан коргоочу табигый калканч да болушкан... Баалуулуктардын байыркы кыргыздарга таандык системасынан биз сыймыктануу менен рухтун бийиктигин, толеранттуулукту жана ички эркиндикти мурастап алдык» - деп жазат А.Акаев [4]. Кандай так кесе таамай айтылган терен мазмундуу ой жатат бул сантарда.

XIX к. биринчи жарымында көп сандаган «кырк уруу» кыргыздардын арасында этносаясий жактан биригүү аракети жанданып, элдин түпкү кызыкчылыгына дал келген тенденциялар ачык байкала баштайт. Анткени мурдагы - XVIII к. калмак кыргынында туштушка сүрүлүп, кайтылуу тагдырга кабылган эл саясий сабак алууга үлгүргөн. Цинь-маньчжурлар тарабынан Жунгар хандыгы талкалангандан көп узабай кыргыздар кайрадан түбөлүк Ата Журт – Ала Тоого кайткан болчу. Оор сыноолорду баштан кечирип, катаал заманда такшалган, дасыккан даанышмандар, чыгаан жол башчылар өз өлкөсүнүн, элинин келечегин ойлоп, ага кам көрүшкөн. Эгемендик, көз каранды эместиик, мамлекеттүүлүк идеялары, элдин биримдигин, ынтымагын чындоо мүдөө-тилеги андай ақылгөй жетекчи-лидерлердин көнүлүн өйүгөнү шексиз. Бирок андай асыл максаттардын ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн или ички жана тышкы шарттар бышып жетиле элек эле. Буга биринчи кезекте кыргыз ичинде сакталып турган коомдук түзүлүш кедерги болду.

Ал кезде, канатташ жашаган текстеш башка көчмөн калктар сыйктуу эле кыргыздардын коомдук турмушунда дагы патриархалдык-уруулук мамилелер үстөмдүк кылган. Негизинен «он», «сол» канаттар менен ичкиликтарден тараалган кыргыз эли көптөгөн урууларга, уруктарга, тукумдарга, бир атанын балдарына бөлүнчү [5]. Алардын эн ирилери адыгине, бугу, сарыбагыш, саяк, солто, мундуз, кыргыз-кыпчактар ж.б. эле. Н.А. Аристовдун тактоолоруна караганда сол канатка кирген уруулардын саны (саруу, күшчү, мундуз, базыс, чоң багыш, кара багыш ж.б.) 9029 түтүн, он канаттагы Тагай тукуму (бугу, сарыбагыш, саяк, солто, черик, азык ж.б.) 50164 түтүн, Адыгине тукуму (жору, баргы, бөрү ж.б.) 18313 түтүн эле [6]. «Ар бир урууну, чонураак урукту байлыгы жана көпчүлүккө кадыр-баркы бар манаптар башкарчу... Мисалы бугу

уруусунун чоң манабы Боромбайдын карамагында 10 мин түтүн калк жана 100 мингө жакын жылкы болгон» [7]. Дагы бир орус чиновникинин маалыматына караганда Боромбай башкарған буту уруусу 1862-ж. 11 мин түтүндөн турган. Ал эми Ормон хандын урпактарынын карамагындагы сарыбагыштардын саны 10 мин түтүндөн ашкан [8]. 1850-ж. Батыш Сибирдеги орус чиновниктеринин болжолдуу эсеби боюнча Ормон, Жантай, Жангара чында жана Боромбайга караштуу кыргыздардын саны 50 мин түтүнгө, же 250 мин кишиге жеткен [9]. Ошол эле мезгилде жалпы кыргыздын саны 500 минден ашкан деген ойду айткандар да болгон [10]. Л.Ф.Костенконун өзү 1876-ж. жыйнаган маалыматтар боюнча Алай өрөөнүндө эле 1225 түтүн монгуш уруусу, 3145 түтүн алдыгине уруусу, алардан үч эсэ арбын ичкилик уруусу [11] (болжолу 12 мин түтүндөн ашуп - Θ.Т.) же 80 минден ашык адам жашаган. Жалгыс Фергана областында эле XIX к. 80-жж. башы ченде көчмөндөрдүн саны 127 мин кишиден ашкан [12]. Самарканд областында Ходжент уездинде ошол жылдарда 1874 түтүн (7500 киши), Жизак уездинде 5 899 түтүн (30 мингө чукул киши) кыргыз турчу [13]. 1870-ж. А.Буняковский түзгөн статистикалык материал боюнча Олюя-Ата уездинде 28 850 кыргыз [14], ал эми 1885-ж. расмий маалымат боюнча алардын саны 47 800 кишиге жеткен [15]. 1871-ж. карата Ысык-Көл уездиндеги 7 кыргыз волостунда 10 543 түтүн, т.а. 39 986 (47 000 деген маалымат да бар) киши жашаган. Алардын 231 410 кою, 74 160 жылкысы бар эле. Чүй, Кемин, Нарын, Сүусамыр, Кетмен Төбө караган Токмок уездиндеги 21 волостто (5 волост казактарды кошкондо) 25 599 түтүн эл, 123 227 киши жашаган [16] Н.А.Аристовдун эсеби боюнча XIX к. орто ченинде Кыргызстанды жана кончушлаш аймактарды жердеген кыргыздардын саны баардыгы болуп 75 439 түтүндү же 311 511 кишини түзгөн [17]. Анын кийинки бир эмтегинде кыргыздын саны 354 388 кишиге жеткени айтылат [18]. Биздин оюбузча, ал кезде азыркыдай эл каттоо анчейин так жүргүзүлбөгөндүгүн эске алсак, кыргыздын жалпы саны 350 минден кем болушу мүмкүн эмес. Каттоо учурунда кәэде казак, кыргыз болуштуктары чаташтырылчу, кәэ бир айылдар тизмеге кирбей эл каттоодон тышкary калчу, кыргыз-кыпчактар да өзүнчө катталчу. Бул жерде М.Венюков менен Н.Аристовдун эсептөөлөрү чындыкка жакын экендигин белгилей кеткенибиз эп. М.Венюков XIX к. орто ченинде Ала-Тоолук жана Чыгыш Туркестандык кыргыздардын саны болжол менен 350 000 кишиге жеткенин дип эсептөө көрек деп жазат [19].

БИБЛИОТЕКА №6  
Ошского государственного  
университета  
инв № 888644

Кыргызстандын жаратылыш шарттары мезгил-мезгили менен айрым аймактарда ири саясий бирикмелердин түзүлүшүнө түрткү берген. Анткени туш тарабы бийик тоолор менен курчалган кең өрөөндөр коншулаш өлкөлөрдүн капыстан кол салуусун кыйындастып, жергиликтүү элдин бейкүт жашоосу үчүн ыңгайлуу получу. Жердин уусун, табияттын сырын жакшы билген кыргыз уруулары гана бири-бирине капиlettesen кол салып, малын барымта кыла алчу. Ич ара чыр-чатактар көпчүлүк учурда жылкы тийүү, тууган арасынdagы таарыныч, доо-талаштар менен чектелген. Кийинчөрээк гана андай майда кагылышулар ири уруу жол башчыларынын бирдиктүү бийлик үчүн өз ара тентайлашуусу мүнөзүндөгү күрөштүн денгээлине өсүп чыгат. Буга XIX к. биринчи жарымындағы кыргыздардын социалдык-экономикалык өнүгүүсү, коомдук-саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, пассионардык чыналуунун күч алышы, демилгеси күчтүү замандаш пассионардык инсандардын бүтүндөй бир жаны муунунун сууруулуп чыгышы да өбөлгө түзгөнү талашсыз.

Мамлекеттүүлүктөн ажырагандан кийинки орду толгус оор жоготуулар менен коштолгон саясий окуялардан алган сабак кыргыз элинин коомдук аң сезимин, ар-намысын ойготпой коймок эмес. Айрыкча кыргыздарды калмактар Ала-Тоодон сүргөндө бөтөн жерде, бөлөк элде тарткан азап-тозоктор кыйла чыйралтты, ээлигин эллеттиkerдердин эсебинен кеңейтүүнү көздөгөн Кокон хандыгы менен Цинь империясынын кыйды аракеттери кандайдыр бир денгээлде алардын көзүн ачты. Адегенде ар башка өрөөндү мекендеген аз сандуу майда кыргыз уруулары күч кубаттуу саны арбын чон уруулардын айланасына кайрадан бириге башташат. Алсак, Алай-Ош аймактарындағы уруу, уруктардын көбү Адыгине уруусун ээрчийт. Аларга айтылуу Алымбек Асан бий уулу жол башчылык кылган. Анын кыргыз урууларынын арасында кадыр-баркы күн санап артып бара жатканын байкаган Мадалы хан 1832-ж. ага датка наамын тартуулап Кокондогу хан ордосуна тартууга далалат кылат. Баткен, Лейлек тараптагы ичкилик, кыргыз-кыпчак уруу-уруктары кийинчөрээк Алымкулга өбөк-жөлөк, таяныч болушту. Аксы, Ала-Бука, Чаткал, Таласты байырлаган күшчү, саруу ж.б. уруулар Нұсуп бий менен Ажыбек датканы медер тутушкан. Таластын башы, Сусамыр, Чүйдү мекендеген кыргыздар Солто уруусунун тегерегине топтолушканы маалым. Аларга ошол чон уруунун манабы Жангараач Эшкожо уулу эш-түтка болду. Ысык-Атадан тартып Чүйдүн күн чыгыш бөлүгүндө, Кичи Кемин, Чоң Кеминде, Ысык-Көлдүн күнгөйүнде, Нарында жашаган көп сандаган чон, кичине кыргыз

уруулары сарыбагыштардын айланасына баш кошот. Алардын көбүн Ормон хан Ниязбек уулу өз бийлигине баш ийдирген. 30-жылдардын аягына чейин Кочкор, Жумгал, Ак-Талаадагы айрым уруулар Медет датканын кол алдындағы саяктардын таасиринде турушкан. 40-жылдардын башында алар да Ормон ханга карап калышкан. Ал эми Бугу уруусу толугу менен, кәэ бир саяк уруктары Боромбай Бекмурат уулунун карамагында болчу.

Аталган чыгаан инсандар бирине бири баш ийбей ар дайым атаандашып, өз алдынча бийлик жүргүзүүгө умтулуп келишкен. Бирок, алардын баардыгы кыргыз элинин кыйла кылым илгері кыйраган эгемендигин калыбына келтириүүнү, көз каранды эмес мамлекетин кайра түзүүнү көксөшкөн. Мындай жалпы элдик мүдөө, тилемектер кезеги келгенде аларды жеке кызыкчылкылтардан четтеп ич ара ынтымакка келүүгө, жакындашууга мажбурлачу. Мындай аракет айрыкча 40-жылдарда Ормон хандын доорунда, Кененсары хан Касым уулунун жортуулдарынын маалында даана көрүндү.

Ошондой чон уруу бирикмелери негизинен бир өрөөнгө сыйган. Мындай тарыхый-географиялык абал алардын чарбалык жана этномаданий, этносаясий байланыштарынын темпинин барган сайдын тездеши, терендеши учүн ынгайлдуу шарт түзгөн. Албетте ар башка аймактарды жердеген чон уруулар да эч качан бири-биринен кол үзүшкөн эмес. Алыс, жакында жайгашкан кыргыз урууларынын өз ара мамилелерине жоолашууга караганда көбүнэсе жакындашууга, ынтымакка умтулуу тенденциясы мүнөздүү. Айрым бир жылдары от алып кеткен майда чыр-чатактарга саналуу гана уруулар катышып, көпчүлүк уруу-урук бирикмелери кандуу кагылыштан окчун, тынч жашоону көздөшкөн. Алыска ой жүгүртө билген акылман инсандар бөлөк жактан дос-тамыр, куда-сөөк күтүп кыргыз ичинде агаин-туугандык алака, карым-катнашты чындашкан. Бирок дайым эле бардыгы ойдогудай боло берген жок. Анткени уруулук чектелген кызыкчылкылтардан баш тартуу, эски каада-салттардан арылуу оной-олтоң ишке ашмак эмес. Анан калса башкы уруулардын баардыгынын өзгөчө белгилери - аскердик туусу, эн тамгалары (герб сыйктуу), өздөрүнө гана таандык ураандары да бар эле [20]. Аттагул уруу башчы чон манаптарды чоочун элге барганды, салтанаттарда, жортуулга чыкканда, жоонун жолун торогондо, айкашта женишке жетишкенде бир нече чоорчу, керней, сурнайчылары коштоп жүрчү [21].

Айрым маалыматтар боюнча саны 15 мин түтүндөн ашкан [22] эн чон бугу уруусу Жыргаландан тартып Ак-Суу менен Кызыл-Сууга чейинки Ысык-Көлдүн түштүк тарабын ээлеп турушкан. Жай-

кысын бөксө тоолору кенен Текести, Кеген, Сырт, Каркыра жайлоолорун жайлашчу [23] Ысык-Көлдүн күнгөйүндө Күрмөнтүдөн тартып Көтмалдыга чейин, Кичи Кемин, Чон Кеминде, Бoomдон Токмокко чейинки Чүйдүн чыгыш бөлүгүндө сарыбагыштар жашашчу. XIX к. экинчи чейрегинде кээ бир сарыбагыш уруктары Кочкор, Нарын тарапка оойт. Мындан тышкary Кара-Күжүр жайлоосу да аларга караган.

Ысык-Атадан тартып Таластын башына чейинки Сары Өзөн Чүй өрөөнүн солто уруусу турак кылган. Алар бийик белдерди ашып Суусамырга, Таластын төрүнө жайлоого чыгышчу. Ч.Валиханов солтолор саны жагынан сарыбагыштардан да, бугулардан да көптүк кылат жана 20 мин түтүнгө жакын деп жазган. Алардын кыштоолору менен эгин эккен талаалары Кара-Балта, Ак-Суу, Сокулук, Аларча, Аламудүн сууларынын боюнан орун алган.

Саяк уруусу (13 мин түтүн) Ысык-Көлдүн түштүк-батышын, Кочкор, Жумгал, Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Кетмен-Төбө, Суусамыр өрөөндөрүн мекендешкен. Сон-Көл жайлоосу дагы саяктарга тиешелүү эле [24].

Черик уруусу 2 800 түтүндөн туруп, Ат-Башы, Арпа, Ак-Сай, Какшаалды мекендереп, чон багыштар Чыгыш Түркстандагы Ак-Суу, Үч-Турпан, Кашкар шаарларына жакын тоолуу аймактарда чериктер менен жанаша жашашчу [25].

Талас, Чаткал өрөөндөрү, Кокон, Анжиян, Наманган, Маргалиандын жогору жагындагы тоо арасындагы өрөөн, капчыгайлар күшчү, саруу, кытай, мундуз, багыш, урууларынын турагы эле. Алай менен Памирди жайлаган адигине уруусуна Фергана өрөөнүндөгү Ош аймагы, Маргалан аймагынын бир бөлүгү, Оштон Коконго чейинки тоолор да алардын карамагында болчу. Аталган аймактарды адигине уруусу менен бирге мунгуш уруусу да жердечү. Ичкилик, найман, монолдор, кыргыз-кыпчак ж.б. уруулар Фергана өрөөнүндө, Баткен, Лейлек тарапта жашашканы маалым [26]. Найман, кыпчак, кытай, ичкилик урууларынын чакан топтору, уруктары, Оштон Памир бөксө тоолоруна, Болор (Саркол), Бадакшанга чейин жайгашкан. Айрыкча Алай өрөөнү көп сандаган кыргыз урууларынын сүймөнчүктүү жайлоосу болгон. Өрөөндө єскөн ар түркүн чөптөр торт түлүк малга жагымдуу келип тез арада эттендирчү, көк кашка булактары, өрөөндү кесип өтчү өзөн-суулары да көп эле. Алайга Фергана өрөөнүнөн - Ош, Анжиян жана Маргалан тараптан жайлоолоп көчүп келген айылдар кээде батпай кетчү. Ар жылы июнь, июль жана август айларында мында жыйылган элдин саны 15 мин

тұтунгө, жайылған малдын башы (кой-әчки, топоз, төө, уй) 500 минге жетчу [27].

Көчмөндүү турмуш ынгайына байланыштуу тез-тез конуш котторгон кыргыз уруу бирикмелеринин ээликтеринин чектерин тактап берүү өтө кыйын. Объективдүү жана субъективдүү себептерге байланыштуу кәэде болжолдуу чектер өзгөрүп кетчү. Кәэ бир чакан уруу, уруктар чон уруу бирикмесинен бөлүнүп чыгып, бөлөк бирикменин ээлигине көчүп кеткен учурлар көчмөндөр тарыхынан көп эле жолугат. Ошондуктан айрым уруулар бөлүндү болуп ар башка аймактарда жашап калышкан. Маселен дөөлөстөр аралыгы кыйла алыс Өзгөн, Ысық-Көл өрөөндөрүндө жашашат. XIX к. саяктар Кыргызстандын бир нече аймагына чачыраган. Монолдор, кыпчак, найман уруулары Анжиян, Аркага эле эмес, Саркол (Памир), Бадакшан, Гиссар, Каражарга чейин тараганы белгилүү. Эн башкысы кыргыздар уюткулуу эл катары каада-салт, касиетин жоготпой, Кыргызстанды толук ээлеп, коншулаш бир катар аймактарды конуш, журт кылып турганы кийинки урпактар үчүн чон сыймык. Кыргыз уруу бирикмелеринин, аларды жетектеген лидерлердин түпкү ой-максаттары, мүдөө тилектери окошо болгон.

Тарыхка бир беткей материалисттик көз карашта мамиле жасалған советтик доордо XIX к. орто чениндеги кыргыздардын коомдук түзүлүшү патриархалдык-феодалдык мүнөздө болуп, уруулук мамилелер сакталып калған деген ой калыптантанган. Албетте бул анык-таманын чындыкка жакын жактары бар. Ошону менен бирге идеологиялык дөгматтарга ылайык аша чабууларга жол берилген. Алсак, кыргыздар сыйктуу көчмөн элдердин коомдук турмушунда сакталып турган уруу-урук, туугандык байланыштардын терс жактарын гана ачып берүүгө басым жасалчу. Мындай артта калған эски түзүлүштү сактап турууга ынтызар, өзүмчүл ак сөөк төбөлдөр, эксплуататорлор катары таанымал тарыхий инсандар аёсуз сындалчу. Бирок тарыхий чындык өзү далилдеп тургандай кыргыздардын кылымдар бою калыптантанган салттуу жашоо ынгайынын жакшы жактары да арбын экени анык. Андай он касиеттерди жаап жашырууга объективдүү ой жүгүрткөн окумуштуулардын эч кандай акысы жок.

Көчмөн мал чарбачылыгы менен күн көргөн элдердин бир-бирден жалтыздан жашоосун элестетүү мүмкүн эмес. Бириңчи көзекте табигый кырсыктар менен такай бетме-бет өмүр сүргөн көчмөн малчылар өз ара жардамга, көмөк көрсөтүүгө ар дайым муктаж болушкан. Өндүрүш куралдары, технология анчейин өнүгө элек ошол

мезгилде күтүрөгөн көп малды жармакташып багууга, алысқы бий-ик тоолуу жайлоолорго биргелешип чыгууга туура келген. Май айынын аягы - июндун башынан тартып сентябрга чейин вертикалдуу түрдө улам бийик өрөөнгө жайлоого көчкөндө уруу, урук, тукумдар, бир атасын балдары чакан айылдарга чачырап, канатташ журттарга, конуштарга конушкан. Антпесе эки күндүн биринде «бөрү этектен, жоо жакадан» алган жоокерчилик заманда башкы байлыгы - малды ит-куштан сактоо, бейкүнөө элди кыргындан коргоо кыйынга турмак.

Жакшылык, жамандыкта, (балалуу болуу, келин алуу, кыз узатуу, көз жумуу) агаин туугандар бири-биринен жардамын аянбай арка-бел болушкан, адат, нарк бузгандарды тыыйп турушкан.

Атак-данктуу адамдардын элдик оюн-зооктор менен коштолчу аш, тойлоруна алыс, жакындагы уруулардан меймандар чакырылып, Ала-Тоонун туш тарабындагы аймактардын ич ара ар тараптуу байланыштарынын өнүгүшүнө, кыргыз элиниң биримдикке, ынтымакка умтулуусунун күчөшүнө, руханий мурасынын байышына шарт түзчү. Ушундай учурда улуттук кызыкчылыктар жандылып, калайыктын ар-намысы ойгончу, инсандардын мыктысы, кыйындардын кыйыны көпчүлүккө таанылчу. Мал, мүлкүнөн ажырап оокаты өтпөй калган же бөөдө кырсыкка кабылган уруулаштарына тууган-туушкандар, мал, жандан каралашип, кой, эчки, саан уй, унаа (ат, өгүз) кайрылышкан. Мындай жардам үчүн жардылар бай ага-туугандардын малын багышып, аштыгын айдашчу. Ачарчылыкка кабылып каросуз калганга караганда бул сыйктуу туугандык камкордук, боордоштук, жардылардын жакшы жашоого үмүт отун жандырган. Буга жайыт жерлердин жалпы пайдаланууда болгону, кимдир бирөөнүн жеке менчигине айланбагандыгы да онтойлуу шарт түзгөн сыйктанат. Ал кезде мал, дүнүйө-мүлк гана жеке менчик ээсине таандык эле. Ошого жараша социалдык жиктелүү журүп байлар, букара, томаяк-кедейлер, манаптар жана бийлер калыптанган. Бул маселе корунуктүү тарыхчылар Б.Жамгычинов, А.Хасанов, К.Үсөнбаевдин эмгектеринде кен-кесири изилденген. Бирок алардан тоталитардык өктөм мезгилдин илеби, таптык мамиленин, партиялык принциптин таасири сезилип турат [28].

Баса белгилей кете турган нерсе, марксисттик көз караштагы советтик тарых илиминде айтылып келгендей классикалык түрүндө ачыктан-ачык таптык эзүү, таптык карама-каршылыктар жана тап күрөшү кыргыз коомунда даана байкалган эмес. Андай түшүнүктөр үчүн социалдык база, негиз жок эле. Ага караганда жамааттык,

жеккаат, туугандык тилектештик, жакшы санаалаштык, кайрымдуулук, күйүмдүүлүк, боорукерлик, мээrimдүүлүк сезимдери дурусураак өнүккөн. Ар биринин адамдык намысын, өмүрүн, мал, мүлкүн, укугун чогуу коргогондой эле, арат, наркты бузгандыгы, кылган кылмыши учун айыпты бирге тартышкан. Арийне, бул каада-салттар ошол доорго гана ылайык көрүнүштөр экенин эстен чыгарбаганыбыз эп.

Кыргыздардын башкы байлыгы, бардар жашоосунун жана жан сактоосунун негизги булагы төрт түлүк мал болгон. Кой менен жылкыны көп кармашып, ири мүйүздүү мал, төө жана эчкини азыраак багышчу. Алай, Памир, Ат-Башы, Нарын, Ысык-Көлдүн сыртында жашаган кыргыздар топоз багышкан [29]. Эн эле бай кыргыз маңыбынын жылкысы 2 000, кою 3 000 ге жетчүү. Кыргыздар уйду жана төөнү азыраак кармашчу [30]. Бугу менен сарыбагыш урууларынын малы абдан арбын эле. Ч.Валихановдун топтогон маалыматы боюнча бугу уруусунун жылкысынын саны 100 000ге, төөсү 10 000, уйлары 50 000, кою 500 000 ге чамалап барган [31]. Чөл, талаалуу аймактардан кескин айрымаланган кыргыз жери тоолуу келип, көктөө, жайллоо, күздөө, кыштоолордо мал оттогудай ар түрдүү чөптөр, ичээр таза суу мол, абасы салкын болгондуктан жугуштуу оору аз таралып, мал көп кырылчу эмес. Жут да сейрек кездешчүү. Эгерде кээ бир жылдары бөөдө кырсыкка кабылышса (үйөр жүрүп сел алуу, кар көчкү, жер көчкү, чагылган, куюн ж.б.) жакын туугандар жапырт жардамга келишкен.

Көпчүлүк илимий изилдөөлөрдө кыргыздардын XX к. чейинки дыйканчылыгы илимпоздордун көз жаздымында калып, чарбанын ал тармагына анчейин маани берилбегени белгилүү.

Көптөгөн тарыхий булактар кабарлап тургандай кыргыздар небактан бери эле жер айдап эгин эккенди, дыйканчылыктын сырын өздөштүрүүгө үлгүрүшкөн. 1850-ж. орус чиновниктери «кыргыздардын дээрлик баардыгы аштык айдашат»- деп жазганы өзгөчө кызыкттуу [32]. Анын бардык аймактарда бирдей кенири кулач жайып тарашина жана өсүп өнүгүшүнө жаратылыш шарттарынын бөтөнчөлүктөрү менен эмгек куралдарынын жупунулугу, темир тиштүү айыл чарба шаймандарынын жетишсиздиги кедерги болгон. Ошого карабастан Кыргыстандын көпчүлүк өрөөндөрүндө жан сактоонун кошумча булагы сыйпатында аштык айдашкан. Дыйканчылык айрыкча Ферганалык, Ош, Өзгөн, Анжиян, Баткендик кыргыздарда жакшы жолго коюлган. Атүгүл табияты эн татаал, бийик тоолуу Нарын, Ак-Талаа, Ат-Башыда жергилиттүү калк дан эгин-

дерин эгишкендиги тууралуу так маалыматтар бар [33]. Кезинде Ч.Валиханов кыргыздарда «жер иштетүү жалпы элдик иш. Ар бир кыргыз эгин эгет жана номаддын бул азык-тулуккө муктаждыгы салыштырмалуу чон өлчөмдө. Жердин топурагы да бул кесипке ынгайлуу келет: 1 кап буудай үрөнү 10 кап түшүм берет. Бугу уруусунун бардык кыргыздары жыл сайын 15 000 кап буудайдын үрөнүн себет. Алар көбүнчө буудай, арпа жана таруу айдашат» - деп жазыптыр. Ошол эле автордун жазганы боюнча Көлдүн тескей бетиндеги өрөөндү Ак-Суудан тартып Барскоон капчыгайына, Чычкан сусуна чейин аштык айдалган аянтар ээлеген; мындағы баардық өзөн-сууларга суу тегирмендер курулган. Жуукунун этегиндеги көк жайыкка бугу манабы Боронбай (40-ж.) мөмө-жемиш бактарын тикириген. Мында жұзум, өрүк, алма, шабдалы, алмуруттун ар кандай түрлөрү жана башка жемиштин көчөттөрү отургузулуп берекелүү түшүм берген. Жашылча айдалган жерин атайлап кашаа менен тостурган экен. Кыргыздар чон, кичине арык тартып суу чыкпаган дөңсөө жерге суу жеткиргенді, сугатты өз маалында уюштурууну жакшы билишкен. Сугат курулушу Кашкарлыктар менен Кокондуктардықына көп жағынан окшоп кетчү [34].

1825-ж. Ысық-Көлгө келген Ф.К.Зибберштейн Ысық-Көлдүк кыргыздар буудай, арпа, таруу жана буурчак эгишкендигин, бул маданий өсүмдүктөр мында өтө гүлдөп өнүккөн абалда экендигин баса белгилейт [35]. Дал ошол XIX к. орто ченине таандык дагы бир расмий маалыматта «белгилүү өлчөмдө дыйканчылык менен кыргыздардын дәэрлик баардыгы кесиптенишкендиги, анан калса жыйналган түшүм бүткүл калктын муктаждыгын канаттандыргандыгы» айтылат. Ысық-Көлдүн жээктери, Чүй жана Талас өрөөндөрүндө аштык арбын айдалып, түшүм өтө көп алынганы тууралуу андагы маалымат абдан кызыктуу. Буудайдан тегирменге ун тарттырып, арпадан талкан салдырышчу, таруудан бозо ачытышчу [36].

Андан жыйырма жылдан соң, 1871-ж. Ысық-Көлдөгү 7 кыргыз волосту (Күнгөй-Ак-Суу, Жууку-Барскоон, Түргөн-Ак-Суу, Кен-Суу, Карой-Сарой, Конур-Өлөн - Алабаш, Торуайгыр) жағында эккен буудайдан 40 115 кап кызыл оруп алышкан. Токмок уездиндеги 21 волостун ичинен табиятты татаал Нарын аймагындағы 7 волостун эли (Темир-Болот, Эсенгүл, Борукчу, Курманкожо, Саяк, Нарын, Черик) 27 741 кап кызылды кырманга жыйган [37]. Калган Сары Өзөн Чүйдөгү 13 волост менен Жумгалдагы Кулжыгач волостунан так маалымат келбегендиктен, алар канча кап эгин алғаны дайынсыз.

Кыргыздардын турмуш тиричилигинде кайберендерге, териси кымбат баалуу жырткыч жаныбарларга аңчылык қылуу кирешелүү өзүнчө өнөр катары эсептелчүү. Көзгө атар мерген-аңчылар буту, маралдын, эликтин мүйүзүн эркектин алы-күчүн, дараметин артты-пар баалуу таңсык дары катарында кытайлыктарга ар бириң 50-100 сомдон күмүш акчага сатышчу [38]. Кулжа шаарында маралдын же-тилген мүйүзү үчүн бир жамбы (орустун 300-500 сом күмүш акчасы-на барабар күмүштүн уютмасы) төлөшкөн. Ит агытып, күш салуу эзелтеден келе жаткан эс алып, көнүл ачуунун өзүнчө бир жолу эле. Ири инсандар мергендердин, мүнүшкөрлөрдүн, ат таптаган саяп-керлердин, ақыл кошоор олужа чалыш сыңчылардын өнөрүн жогору баалап баркына жеткен, жанына жакын алып жүргөн. Андай акжол-той көп түрдүү өнөрү бар адамдар чыгаан жол башчыларга атаң, данк алып келип, кадыр-баркын арттырчы. Ошондой өнөрлүү адам-дарды өз айланасына топтогон орошон ойлуу коомдук-саясий иш-мерлердин катарына Ормон хан, Альмбек датка, Боромбай, Курманжан датка, Шабдан баатыр, Байтик баатыр ж.б. кирет.

Кыргыздарда күндөлүк суроо талапка жараша кол-өнөрчүлүк өнүгүп, соода-сатык қылышчу. Үй эмеректерин, күмүш, калай, жез, темир, жыгач, териден буюм-тайымдардын көбүн, боз үй, кийим-кече, идиш-аяк, ат жабдыктарын ж.б. жергиликтүү усталар менен уздар жасашкан. Ал эми жетпегенин чет жерден келген көпөс, со-одагерлерден алышчу. Адатта кыргыздар сатыш үчүн сыртка мал айдап чыгышчу эмес. Кыргызстанга келген же кербен жолдору ар-кылуу өткөн Кашкарлык, Кулжалык, Ташкендик, Кокондук, Россиялык соодагерлер кыргыз айылдарын жылы бою аралап соода қылышчу [39].

Кыргыз жери аркылуу Кытай тарапка ошол кезде эл аралык соодада маанилүү роль ойногон кербен жолдору өткөн. Орто Азия-лык, Россиялык көпөстөрдүн Кытайдын четки райондорундагы ири соода түйүндөрү Кашкар, Кулжа калааларына үзбөй каттап турушу үчүн ал жолдор онтойлуу болгон.

Кашкардан бул жакка кебезден токулган ар түрдүү бышык кез-деме, бөз, жука ала чапандарды, ичи кебез менен ичтелип саргыч, күрөн, кара ноотудан тигилген узун этек калын чапан, чепкендерди алып келишчүү. Жаркенттик кебез кездемеден тигилген ала чапандардын, нооту чепкендин эн жакшысы 4 койго сатылган. Алгачкы учурда Россиялык товарларды негизинен татар көпөстөрү Семипалатинск, Петропавловскиден алып келишчүү. Алар да кызыл нооту, верверет, саржа, гүлдүү кебез кездеме, миткаль ж.б. одонороок токулган сапа-

ты начар кездемелерди койго өз наркынан эки үч эсे кымбат алмашып өтө көп пайда көрүшкөн. Кээде үстөгү менен карызга беришчүү. Темир, чоюн буюмдар, казан, тулга, балта, чоюн кумгандар, кызыл булгаары ж.б. товарлар кыйла кымбат баада сатылчу.

Кулжалык уйгур соодагерлери болсо кыргыздарга чай, күрүч, тамеки жана түркүн түстөгү жибек кездемелерди сатышкан. Орто Азиялык көпестөр курал-жарак, ок-дары, жибек кездемелерди малга, жүн, ан терилирине алмашып кетишчүү. Жогоруда айтылгандар далилдеп тургандай кыргыздардын арасында соода-сатык негизинен натуралай алмашуу мүнөзүндө жүргүзүлгөн. Кашкар, Россия жана Кокондон келген соодагерлер менен товар алмашуунун башкы каражаты мал, биринчи кезекте майда жандык – кой болгон [40].

Ал эми ички соода жөнүндө сөз кылууга эч кандай негиз жок. Себеби ал мезгилдерде кыргыздарда натуралдык чарба үстөмдүк кылыш, товардык-акча мамилелери жакшираак өнүгө алган эмес. Алыс, жакын жайгашкан өрөөндөрдүн ортосунда туруктуу чарбалык байланыштар али калыптанбагандыктан ич ара карым-катнаштар мезгил-мезгили менен үзгүлтүккө учурал, төмөнкү деңгээлде кала берген.

Саясий жагдайга кайрылсақ, XIX к. 30-50-жылдарында кыргыз эли бир нече айрылып жана кыйчалыш жолдорго кептелген эле.

Биринчиден, узакка созулган ооруу сыноолордон, оорду толгус жоготуулардан соң саясий сабак алган кыргыз урууларынын ынтымакка умтулуу тенденциясы жанданып этносаясий жактан консолидациялануунун айрым белгилери байкалат. Буга белгилүү өлчөмдө коншулаш элдердин, өлкөлөрдүн, чөлкөмдүн коомдук-саясий турмушундагы өзөктуү өзгөрүүлөр шыкак болгону шексиз. Ушундай жаны тарыхий кырдаалды, агымды алдын ала туура баамдап байкаган, мезгилдин тамырын тарта билген Ормон хан, Боромбай, Алымбек датка өндүү калкына баркы бар жылдыздай жангандар демилгени колго алыш чачкынды уруулардын биримдигин чындоого, кыргыз жерлерин саясий жактан бириктириүүгө, бирдиктүү борборлошкон, эн жок дегенде бир аймактын алкак - чегинде өз алдынча мамлекет түзүүгө мүмкүнчүлүктүн жетишинче чечкиндүү аракет жасашкан. Бирок кийинки татаал эл аралык кырдаал жана айрым өзүмчүл, кыянат ички күчтөрдүн коомду артка тарткан катуу каршылык көрсөтүүлөрү андай асыл ой-максаттардын ийгиликтүү ишке ашуусуна тоскоол болду. Мындай жан кейитип элдин кендириин кесип аргасын түгөткөн, акыл да, чама- чарк да жетпеген, кыйчалыш эки ача кызыкчылыктар абдан чиеленишкен кубулушту эл “тагдырдын тамашасы” деп ылакап кылган.

Экинчиден кыргыз элин бөлүп-жаруу аркылуу алардын үстүнөн өз бийлигин жүргүзүүнү эңсеген тышкы күчтөрдүн кыйды аракеттери күчөп, кыргыз жерине сугун арткандар арбыйт.

XIX к. 30-жж. башында Кокон хандыгы Кыргызстанды толук каратып бүткөнүнө карабастан көпчүлүк аймактарда түшүнүксүз саясий абал түзүлгөн. Айрыкча аркалыктардын арасында Кокондуктардын кожоюндугу бирде билинсе, бирде анчейин билинбей, сезилбей турду. Анткени бул жакта Кокон хандыгы өз үстөмдүгүн биротоле орното алган эмес.

XVIII к.50-жж.Чыгыш Туркстанды ээлеп, кыргыз урууларын өз тарабына имерүүгө тынымсыз аракет жасаган Цинь империясынын да Кыргызстанга карата жашыруун максаттары бар эле. Бекеринен кыргыздар Кашкарлык кожолордун Цинь бийлигине карши өз алдынчалык үчүн кыймылдарына ар дайым катышып турбаса керек.

Кыргыздарга канатташ казактардын хан, султандарынын кысмынан, жортуулдарынан сактанууга туура келди.

Казактын Эдил, Жайыктан берки көн талаалары аркылуу улам илгерилеп келе жаткан Россия империясынын да Орто Азияда стратегиялык кызыкчылыктары бар болчу. Аталган чөлкөмдү орус колониализминин объектиси катары англичандардан озунуп эртерээк ээлеп калуу маселеси падыша өкмөтүнүн тиешелүү министрликтеринде XIX к.20-30-жж. эле карала баштаган жана 30-60-жж. даярдалып бүткөн. Ал эми анын бир өнүрү Кыргызстанга жакын арадагы колониялык объект сыпатында 50-жж. башында атайлап көнүл бурган [41] Россиянын аскердик чөйрөсүн буга чейин декабристтердин көтөрүлүшү, орус-иран, орус-турк согуштары, Шамилдин 25 жылга созулган кыймылы алагды кылды. Маселе небак чечилип, качан, кандайча баштоо керек, кантип кыргыздарды өз тарабына тартып азыраак жоготуулар менен женишке жетишүүгө болот деген суроолор гана жооп күтүп, анын ынгайы келбей турду.

Ушундай кыйчалыш учурда, өзүнчө бир өткөөл мезгил сыйктуу убакта чыгаан инсандардын ролу кескин өсүп Ата Журт алдында жоопкерчилиги жогорулаган. Алар туура жолго түшүп, оомалуутөкмөлүү заманда чайналган элди өз артынан асыл максатка эрчиши керек эле. Алардын мындай аракеттери тууралу тиешелүү бөлүмдөрдө көн-кесири сөз болот.

XIX к. биринчи чейрегинде Кыргызстанда саясий быттырандылык өкүм сүргөн деп айтууга толук негиз бар. Чындыгында өз заманынын атагы таш жарган чыгаан инсандары жеке баш-

карган саны арбын чон уруулар: адигине, кыпчак, бугу, сарыбагыш, солто ж.б. өз бетинче жашаган кадимки саясий бирикмелер эле. Андай чон уруулардын саны 10-15 мин түтүндү түзүп, эли 50 минден 80 мин кишиге чейин жеткен. Мындан тышкary алар менен аз сандуу уруулар жармакташ жашашчу. Уруу бирикмелеринин ортосунда жүргөн табыгий тандоо мыйзамы алардын айрымдарын ақырындап саясий аренага алып чыгат. 30-50-жылдарда адигине, бугу жана сарыбагыш уруулары башында турган саясий бирикмелер дал ошондой чечүүчү күчтөргө айланып жалпы кыргыз элинин келечектеги коомдук өнүгүүсүнүн башкы багыттарын, тарыхий тагдырын аныкташкан. Алымбек датка, Боромбай, Ормон өздөрү түптөгөн саясий бирикмелерди хандан, бектен кем эмес каалагандай, өз алдынча башкарып турушту. Алардын эгемендигин, бийлигин иш жүзүндө эч ким, Кокон ханы да, Кытай богыханы да чектей алган эмес.

Кыргыздар менен Кокон хандыгынын ортосундагы мамилелерди Ч.Валиханов мындайча мүнөздөйт: «Коконго кылган мамилелери боюнча кыргыздарды Кокондун букараларына жана анын бийлигин тааныгандарга бөлсө болот; биринчилири өзбектер менен бирдей укуктардан пайдаланышат, аскерде кызмат өтөшөт жана аскердик, жарандык (кызмат – Θ.Т.) орундарды ээлешет. Бөлөктөрү зекет төлөшөт жана зарылчылыкка жараша жардамчы аскерлерди берүүгө милдеттүү» [42]. Кокондун коомдук-саясий турмушунда айрыкча Алайдан тартып Ош менен Маргаланга чейинки чон аймакты ээлеп, андагы баардык кыргыз урууларын башкарған адигине уруусу активдүү роль ойногону анык. Хандыктын атчан аскерлеринин (сыпайлар) көбү ошолордун жигиттеринен куралчу. Адигине уруусунун бий, билермандары, мыктылары Кокондогу ордодо мамлекеттик маанилүү кызмат, мартаба-mansapтарды ээлешкен, аскерлерге кол башылык кылышкан.

Кыргыздар жашаган аймагындагы конуш-журттары боюнча Кокондук төрөлөрдүн чечимине ылайык Маргалан, Ош, Анжиян, Намангандар жана Ташкент вилааеттерине карамак. Фергана өрөөнүн турак кылган кыргыздар жакын жайгацкан шаардын бегине салык төлөп, ошол округдун аскерине катталышчу жана Кокондун анык букаралары абалында турушчу. Кыпчак, ичкилик, мундуз, моңдор, наймандардын бир бөлүгү ошондой уруулардан эле. Кокон хандыгында салыктын түрлөрү жылдан жылга көбөйүп отуруп, ақыры 20га жеткен [43]. Алай өрөөнүн жана Нарын чөлкөмүн мекендеген кыргыздар Анжиан вилаастине, Талас, Чаткал, Чүй, Сүусамыр жана

Ысык-Көл өрөөндөрүнүн түпкү калкы Ташкент вилаетине караган. Алардын үстүнөн көзөмөлдүктүү ишке ашыруу максатында атайын чептер курулган. Бирок Аркалык кыргыздар Кокон хандыгына оңой-олтоң баш ийип беришкен жок. Кокондуктардын бийлиги көбүнчө зекет жыйноо менен чектелген. Жергиликтүү эл негизинен өз алдынчалыгын, дээрлик өзүн-өзү башкаруусун сактап калып, атүгүл бөлөк өлкөлөр менен эгемендүү журт катары көп тараптуу байланыштарды уланта берген. Чон манаптар кийинчөрээк Кокондук аким, бектерди тоготпой, зекет, салык төлөөдөн баш тартып, алардын айтканын аткарбай калышкандары тууралуу тарыхий маалыматтар арбын [44].

Кокон ханды үстүртөн, чектелген мүнөздө болсо да үстөмдүгүн сакташ үчүн өзгөчөлөнгөн аяр, сак саясат жүргүзүүгө, ар кандай чарапарды көрүүгө, айла-амалдарды колдонууга аргасыз болгон. Ушундай максатта чептердеги бектер кадыр-барктуу адамдардын балдарын «аманатка» аlyшчу, уруу-уруктардын башчыларына баалуу белектерди тартуулашчу жана аларды аябай кайраштырып, бирин экинчисине каршы ткурууп турушчу. Алсак, Куртканын беги Мамразык саяктардын манабы Осмон Тайлак уулу менен кудалашуу аркылуу аны өзүнө баш ийбеген башка манаптарга каршы пайдаланууну көздөгөн. Осмон датка 500 аскер кармачу. Анын көнүлүн алып ыраазы кылыш үчүн ага пансад (полковник) жана датка наамын ыйгартат. Бугу уруусуна (тынымсейиттерге) да сылык сыпаа мамиле жасап, бийлерден мүмкүн болушунча ар түрдүү сыйлыктарды аяган эмес. Ал Турдуке башкарған чериктерди тынчтыу үчүн да көп күч жумшаган. Анын мындай арамза аракеттеринен эч кандай майнап чыккан жок [45]. Кокондун хандары кыргыз манаптарына пансад, датка, парваначи ж.б. мартаба наамдарды ыйгарып турган. Аркалыктардын өтө кадыр-барктуу чон манабы Ормонго туу жана парваначы, адыгине Алымбекке, саруу Ажыбекке, саяк Медетке, кыпчак Өтөнбайга ж.б. датка мансаптары берилгени белгилүү. Кийинчэрээк Кокондук төрөлөр Чүй, Ысык-Көл өрөөндөрүнө Росиянын таасири тарала баштаганда жергиликтүү кыргыздарды орустарга каршы үндөштөт. Бул тууралуу Улуу жүз казактарындагы орустарының М.Д.Перемышльский Батыш Сибирдеги өзүнчө аскер корпусунун командири Г.Х.Гасфордго мындай билдириүү жиберген: «ташкендиктер жапан кыргыздардын баардык үч уруусун бизге каршы ткуруууга жана белек берип аларды өз тарабына тартууга аракет жасап жатышат. Алар Ормонго алтын чөгөрүлгөн, ал эми Жангарачка күмүш ширетилгөн ээр токумдуу аргымак тартуулашкандыгы туура-

луу кабар угулууда» [46]. Ал эми Г.Х.Гасфорддун Россиянын согуш министрине жөнөткөн катында төмөнкүдөй кабатырланган кабар бар. »Кокондуктар манаптар Жангарач менен Ормондун карамагындагы жапан кыргыздарды, ошондой эле Чүйдүн жогору жагында көчүп жүрчү Чоң ордонун (казактар – Θ.Т.) кээ бир урууларын бизге карши түкурут куралданырууга аракеттенишүүдө. Ушул максатта кыргыздардын арасында Перовск фортунда орустарды женгендиги жөнүндө жалган кабарларды таратышып, алар өтө таасирдүү кишилере белектерди жана биргелешип биздин Илидеги аскерге кол салуу учун кол топтоого чакырган каттарды жиберишти» [47].

Кокондуктардын абалы жөнүндө падышалык чиновник А. Талызин мындай деп жазат: «Аскер күчтөрүнүн начардыгынан кокондук бийликтөр кара кыргыз урууларын өздөрүнө биротоле багындыра алышкан жок жана көпчүлүк учурда көчмөндөрдү тынчтыу учун өз кыштактарынан (чептеринен – Θ.Т.) алыстал кетүүгө тобокел кылбай, өздөрүнүн аскерлери менен чептерде отура беришкен» [48]. Алардын мындай абалы жалпы кыргыз элинин, бөтөнчө ири инсандардын мамилесине жараша өзгөрүп, бирде оңолуп, бирде начарлап турганы талашсыз. Буга хан ордосундагы кыргыз бийлери активдүү аралашкан опурталдуу окуялар кошул-ташыл болду. 50-жылдардын башында Кокондуктар менен орустардын тентайлашуусу күчөп Кыргызстандан, адегенде Ысык-Көл менен Чүйдөн Кокондуктарды сүрүп чыгуу өнүтүндө Батыш Сибирдеги орус генералдары кам көрө баштайт.

1839-1842-жж. болгон «апийим» согушуна чейин Цинь империясы да коншулаш кыргыз жерлерине көз артып, ыңгайы келгенде ар кандай аракеттерди жасаган.

Кытай ээлигиндей Кашкар, Ак-Суу, Уч-Турпан шаарларынын айланасынданын аймактарды жердеген чоң багыш, черик ж.б. кыргыз уруулары Кашкардын акимине салык төлөшчү. Ал эми Ысык-Көл өрөөнүнө Нарын менен Ат-Башыга чек араларды текшерип жер чалуу жана салык алуу, таасир чөйрөсүн кенейтүү максатында Цинь бийлиги кыдыруучу чакан аскер кошуундарын жөнөтчү. Кытайлык төрөлөр Жети Суудагы чектеш жашаган кыргыз, казактардан 100 жылкы жана уйдан 1 жылкы, уй, мин койдан бир кой берүүнү (Конго кой-зекетке 40 койдан 1 кой, 40 - жылкыдан 1 жылкы, 30 уйдан 1 уй улфан – 10 кап буудайдан – 1 кап, түндүк зекет - 1 кой төлөшчү) талап кылышкан. Бул салыкты жыйноо учун жылыга эки кошуун Илиден жана Тарбагатай менен Кашкардан жөнөтүлчү. Илилик кошуундун бири Санташ аркылуу Ысык-Көлдүн күнгөйүн айла-

нып тескейине өтүп, Жуукунун белин ашып Нарынды бойлой Шар-кыратмадагы көпүрөгө чейин жете келишчү. Кашкарлык кошуун Теректи аркылуу бийик тоолор курчаган Аксай түздүгүнө көтөрүлүп, андан сон Беш-Белчир тоолорун аралап Ат-Башы, Нарынга чыгышкан. Көнүмүш адат боюнча ал кошуундарды кытайлык (уйгурлар) соодагерлер коштоп жүрүп, кыргыз айылдарында соода кылышкан. Кокондуктар сыйктуу эле Цинь бийлиги дагы чоң манаптарга «кызыл топчу» мансабын, жамбы, ж.б. белектерди тартуулушкан. Андай наамга ал кезде Боромбай менен Турдуке арзыган [49].

XIXк. биринчи чейрегинде Чыгыш Туркстандын зор бөлүгүн кучагына алган элдик кыймылдар Циндердин чөлкөмдөгү аскердик бийлигин (цзянь-цзюнь – Синьцзяндын аскер губернатору, хебе-анбань-вице-губернатор, Кашкар аймагынын улугу, анбань – округдун аскер акими) кыйла жудетүп жиберген болчу. Айрыкча 1826-1828-жж. Жангир кожонун кыймылы Чыгыш Туркстандагы мурдагы күч кубатуу Цинь империясынын үстөмдүгүнө доо кетирип, бийлигин солкулдатты. Кожолордун Цинь империясынын үстөмдүгүнө каршы күрөшү 40-50-жж.ого бетер күч алат [50]. Ошол кыймылдын баардыгына Алай, Анжин, Аркалык кыргыздар өтө жигердүүлүк менен катышканы маалым [51]. Натыйжада Цинь аскер бийликтери Ала-Тоодо активдүү аракеттерди жасоо, көп аскер жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калат. Ошондой эле Англия ж.б. европалык өлкөлөрдүн ачыктан ачык кол салуусу жана күч колдо-нуп кысым көрсөтүүсү Кытай императорун, аскердик күчтөрүн алагды кылган. 50-жж. биринчи жарымында Жети-Сууда, Илинин этегинде орус аскерлери туруктуу орун алып, кийинчэрээк Бугулардын жерине келе башташы Цинь империясынын таасирин биротоле жокко чыгарды.

Ал эми Россия империясынын Кокон хандыгына, Цинь империясына салыштырганда камылгасы шайма-шай, материалдык, согуштук-техникалык, аскердик ресурстары жетиштүү, мүмкүнчүлүктөрү оғоле көп болчу.

XVIII к. 80-жж. Атаке баатыр чыйырсалган кыргыз-орус элчилик байланыштары XIX к. биринчи чейрегинде Ысык-Көлдүк кыргыздар тарабынан андан ары улантылган [52]. Эки ортодо 20 жылга жакын үзүлгөн бул байланыш 40-жж. орто ченинде жаныдан калыптанган ички-тышкы саясий шартта кайрадан жанданды.

Орус төрөлөрү дагы башка өлкөлөрдөн кем калбай мурдатан эртелеп кыргыздарды өз бооруна тартуу үчүн кам көргөн. Өзгөчө Кытайга маанилүү кербен жолу өтчү Ысык-Көл өрөөнүндө атайдын

жөнөтүлгөн Файзулла Ногаев, Мухаммед Тагиров, Галим Ягудин өндөнгөн татар соодагерлери, молдолору жергиликтүү элдин арасында Россиянын карамагына өтүү өнүгүндө «түшүндүрүү» иштерин кенири жайылтышкан. Кадыр-бартуу чоң манаптар Ормон, Жантай, Боромбай, Качыбекке ж.б. алтын медалдар, аскердик чиндер ыйгарылып, алтын сааттар, күмүш буюмдар, жибек, алтын жип менен саймаланган кымкап, баркыт чапандар тартууланган, Кокон хандыгына каршы үгүт иштери күчтүлгөн [53]. Ал кезде кыргыздардын алыста жайгашкан орус мамлекети классикалык түрдөгү колониялдык держава экендиги жөнүндө эч кандай тагыраак кабары жок эле. Орус бийлиги өз үстөмдүгүн толук орнотуп жаны мыйзамдарды киргизээрин, салыктарды салаарын, миндеген келгиндер көчүп келээрин, мыкты жерлерди оторчулар аларга бөлүштүрүп берээрин билген эмес.

Ошондуктан айрым илимпоз – тарыхчылар жазғандай XIX к. орто ченинде Ала-Тоолук кыргыздардын этносаясий бирикмелери Кокон хандыгы, Цинь жана Россия империяларынын кызыкчылкытары чиеленишкен жерде төң салмактуулукту сактап турган күч болгон [54] десек аша чапкандыкка жатпайт. Батыш Сибирдеги орус төрөсү Г.Х.Гасфордун «үч коншу державанын чек араларындагы онтойлуу жерден бекем орун алып, кыргыздарга (казактар – Θ.Т.) караганда күч-кубаттуу жапан ордону (kyргыз жеrin – Θ.Т.) эзлеп алуу ошол уч өлкөнүн саясатындагы бирден-бир маанилүү маселе» [55] – деп баса белгилегени буга күбө.

Каралып жаткан мезгилде т.а. 30-ж.аягы-40-жылдарда ар кашандан бир качан адис тарыхчылардын эмгектеринде атайлап базым жасалып айтылып жүрчү уруулар ортосундагы кагылышуулардын аягы суюлат. Кантсе да Ормон Ниязбек уulu хан көтөрүлгөндөн кийин уруу бирикмелерин бийлеген чоң манаптар хан бийлигин таанышкан, эпке көнүп, сөзгө келишкен. Ормон хан убактылуу болсо да калк ичинде чыр-чатақты тыя алган. Бекеринен Белек Солтоноев «Ормон хан болуп турганда солто, саяк, бугу, таластык кыргыздардын арасында уурулук, майдалап жылкы алышын эске албаганда эч чатак болгон эмес» [56] – деп жазбаса керек.

## ТИРКЕМЕ

1. «Сведения о дикокаменных киргизах». // «Записки русского географического общества». Кн.5. Спб., 1851. 141-бет.
2. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. — Алма-Ата: Главная редакция Каз.Сов.энц., Т. 2. 1985. 7-бет.
3. Туманович Н.Н. Сочинение миразы Мухаммед-Хайдера «Тарих – и Рашиди » как источник по истории киргизов и Киргизии. // Арабо-персидские источники о тюркских народах. — Ф: Илим, 1973. 79,85-беттер.
4. Акаев А. Кыргызская государственность и народный эпос «Манас». — Б.: АО «Учкун», 2002. 455-456-беттер.
5. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, 8-бет; Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. — СПб., 1871;
6. Аристов Н. Роды и кости кара-киргизов. // Живая старина. Вып. III и IV, год изд.четвертый. — СПб, 1894. 396, 444-беттер.
7. «Сведения о дикокаменных киргизах». // «Записки русского географического общества». Кн.5. Спб., 1851. 144, 149-беттер.
8. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. — Б.: Илим, 2001. 503-бет.
9. «Записки русского географического общества». Кн.5. Спб., 1851. 141-бет.
10. «Записки русского географического общества», 1861 года, кн.3 СПб., 1861. 115-бет.
11. «Военный сборник», 1877 года, №4. 373-бет.
12. «Обзор Ферганской области» за 1884 года, 15 –бет.
13. «Сборник материалов для статистики Самаркандской области» за 1887 и 1888 года. — Самарканд, 1890 г. 45-бет
14. Буняковский А. Состав туземного народонаселения Сыр-Дарьинской области по племенам (по свед. 1870 г.)// Туркестанский сборник. Т. 59. Ежегодник. Материалы для статистики Туркестанского края, под.ред. Н.А.Маева. — СПб., 1873. 138–139-беттер.
15. «Обзор Сыр-Дарьинской области» за 1885 г. — СПб., 1886; Смирнов Е.Т. «Сыр-Даринская область: Описание составленное по официальным источникам». — СПб., 1887, 51-бет.
16. Туркестанский сборник. Т. 59. — СПб., 1873. 126, 278, 280-281, 290-беттер.
17. Аристов Н.А. Аталган эмгеги. 532-бет.
18. Аристов Н. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. // Живая старина.

Отделение этнографии, вып. 3-4, год 6-й, отдел I, СПб., 1896. 443-444-беттер.

19. Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ в Азии – СПб., 1873, 304-бет.

20. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, т.2. 40-бет.

21. Туркестанский сборник. Т. 15.-СПб., 1869. 30-бет; Т.52. –СПб., 1873. 346-б.

22. Аристов Н. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. //Живая старина. Отделение этнографии, вып. 3-4, год 6-й, отдел I.- СПб., 1896. 439-бет.

23. Туркестанский сборник. Т. 49. – СПб., 1873. 207, 209-беттер; Бартольд В.В. Избранные произведения по истории кыргызов и Кыргызстана: Составление, доп. коммент. и предисловие О.Караева. – Б.: Шам, 1996. 242-бет.

24. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, т.2. 42,44-беттер; Макшеев А.А. Географические, этнографические и статистические материалы о Туркестанском крае. // «Записки русского географического общества». По отделению статистики, Т. II.- СПб., 1871. 40-бет

25. Туркестанский сборник. Т. 16. – СПб., 1869. 100,110,111,112- беттер

26. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, т.3. 192,315,352-беттер

27. Азиатская Россия. Иллюстрированный географический сборник. Составители: А.Крубер, С.Григорьев, А.Барков и С.Чефранов. III издание, –М.: Типо-литография товарищества И.Н.Кушнерев и К . 1910. 235-бет.

28. Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России. – М.: Издво соц.- эконом. лит-ры, 1959; Очерки политической истории Киргизии XIX в. (первая половина XIX в.)- Ф.: Илим, 1966; Хасанов А. Из истории Киргизии XIX в. – Ф.: Киручпедгиз, 1959; Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского ханства. – Ф.: Илим, 1961.

29. Азиатская Россия... 236-бет; Джамгерчинов Б.Д. Присоединение Киргизии к России. – М.: Изд-во соц.-экон.литер-ы, 1959. 34-бет

30. Венюков М. Очерки Заилийского края и Причуйской страны. // Записки русского географического общества. – СПб., 1861, кн. 3-4, 108-109 – беттер; «Туркестанские ведомости», 1870, № 15.

31. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, Т.2. 31-32-беттер.

32. «Сведения о дикокаменных киргизах» . // «Записки русского географического общества». Кн.5. Спб., 1851. 144-бет.

33. Туркестанский сборник. Т. 16. – СПб., 1869. 114,323- беттер. Т.49. – СПб., 1873. 212, 435 – беттер.

34. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, Т.2. 33-бет.

35. Зибберштейн Ф.К., Путевые замечания Омского гарнизонного полка лекаря Зибберштейна. // Исторический архив, №1, М-Л., 1936, 241-бет.
36. «Сведения о дикокаменных киргизах». // «Записки русского географического общества». 1851 года, кн.5, 140-143-беттер .
37. Туркестанский сборник. Т. 59. – СПб., 1873. 278,280- 281-беттер.
38. Венюков М. Очерки Заилийского края и Причуйской страны. // «Записки русского географического общества». – СПб., 1861, кн. 3-4, 110-бет;
39. Венюков М. Аталган эмгеги . 110-бет.
40. Бардашев Г. Заметки о дикокаменных киргизах.//Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник, вып. 3. – СПб., 1874. 389-бет.
41. Кененсариев Т. Кыргызстандын Орусияга каратылышы. Тарыхты үйрөнүүчүлөр үчүн. – Б.: Кыргызстан, 1997. 28, 45-беттер.
42. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, Т.3. – Алма-Ата: Гл.ред.каз.сов.энц. 1985. 191-бет
43. Новое время. 1882. № 21319; Туркестанский сборник. Т. 73. – СПб.,1873. 45-б.
44. Туркестанский сборник. Т. 16. 112-113 беттер.; Белек Солтоноев .Кызыл кыргыз тарыхы. 1-китеп.-Б., Учкун, 1993. 177, 193-беттер
45. Ошондо эле, 113-114 –беттер.
46. Өзбекстан Республикасынын БМА Ф.И. – 715, оп 1, д. 15. 201–202-барактар.
47. Ошондо эле. Ф.И. – 715, оп.1, д. 15. 251-барак.
48. Талызин А. Памятная книжка Семиреченского областного статистического комитета на 1898 год. Том . II. – Верный, 1898. 28-бет.
49. Туркестанский сборник. Т. 16. 112-бет.; Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф. 105, оп. 1.д.2. 76-барак.
50. Казакстан Республикасынын БМА. ф.374, оп 1, д. 2920. 46-56-барактар
51. Аттокуров С.А. Тайлак баатыр. – Б., 1994.
52. Плоских В.М. Первые киргизско-русские посольские связи (1784-1827 гг.). – Ф., Илим, 1970; Кыргызстан – Россия (XVIII-XIX вв.)- Б.: Илим, 1998; Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. Из истории кыргызско-российских отношений (XVIII-XX вв.): Краткий курс лекций и методическое пособие / Под ред. акад. А.Ч.Какеева – Б.: Илим, 2001.
53. РИТСА. Башкы архив фонду. 1-7, оп.6. 1844, д.1. 18–19-барактар; Казакстан Республикасынын БМА. Ф. 2, д. 21. 9-10 барактар
54. Кененсариев Т. Аталган эмгеги, 59-бет.
55. РИТСА. Башкы архив фонду. 1-7, оп. 6, 1844-1863, д. 1. 36-барак.
56. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы. 1-китеп. – Б.: Учкун, 1993. 197-бет.

## Глава II. ОРМОН ХАНДЫН КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН ТАРЫХЫНДАГЫ ОРДУ

### § 1. Аркалык кыргыздардын коз каранды эместигинин жарыяланышы. Ормондун хан которулушу

Көптөгөн тарыхий маалыматтар күбө болгондой Кокон хандыгы Арка кыргыздарынын арасында үстөмдүгүн анчейин бекем орното алган эмес. XIX к. 20-30-жж. Лашкар күшбеги менен Хаккула минбашы кол башылык кылган кокондук ири аскер бөлүктөрүнүн жортуулдарынын учурунда Талас, Сары-Өзөн Чүй, Борбордук Тенир-Тоону, Ысык-Көл ойдуунун жердеген жергиликтүү калк убактылуу жаны баскынчылардын бийлигине багынууга мажбур болушкан. Бул тарапта Кокон хандыгынын үстөмдүгүн Алай, Анжиян аймагындагы кыргыз арасындагыга салыштырганда тезирээк орношуна айрым бир себептер шарт түзгөн. Биринчилен, ал кезде ички чыр-чатактар тыыйылбай эл биримдигине доо кетип, элlettиктердин өз ара ынтымагына зыяны тийип турган. Алсак, XIX к. биринчи чейрегинде болуп өткөн сарыбагыш-саяк, буту-саяк, сарыбагыш-солто чабыштары кыргыздарды кыйла алсыратканы анык. Экинчиден, ашуусу бийик тоолор менен курчалган ар башка өрөөндөрдө жашаган кыргыздын чон уруу бирикмелери жоо келгенде согуш мезгилиниң талабына ылайык бириккен аскер күчтөрүн тез арада түзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. Ошондой кыйын кезенде кыргыздын өз алдынча хандыгынын жоктугу көндириди кесээри даана байкалган. Бирдиктүү мамлекети болбогондуктан ич ара саясий байланыштар, чарбалык-маданий карым-катнаштар да ирээттүү өнүкпөстөн, жакшы жолго, бир нүкка түшө албай жана туруктуу мүнөзгө ээ боло албай турду. Учүнчүдөн, жат өлкөлөр кыргыздардын өтө кадыр-барктуу чоң манаптарын кайраштыруудан, бири-бири менен жоолаштыруудан кайра тартышкан эмес. Мун үчүн киянат, карәзгөй жоо эч ийменбей ар түркүн айла-амалдарды колдонушкан: элди дүрбөлөн кылып бүлүк салаар ушак-айындарды таратышчу, уруу жол башчыларына қымбат баалуу белектерди тартуулап, мамлекеттик мансап-мартабаларды ыйгарышчу. Арийне,

амалкөй чет жерликтердин андай арамза аракеттери кээ бир жеке көрт башынын кызыкчылыгын баарынан артык көргөн мансапкор-лордун бүйүрүн кызыткан.

Бирок алысты көрө билген көсөм инсандар эл, жердин тагдырын, келечегин ойлоп туюктан туура жол таап чыгууга кам көрүшкөн. Андай туура жол жалпы кыргыз элинин биримдиги, бирдиктүү өз алдынча мамлекетин түзүү, күч-кубаттуу мамлекеттер менен тен ата мамилеси жана ынтымагы болмок. XIX к. 40-50-жж. дал ошондой асыл максаттарды аркалап, аларды ишке ашыруу үчүн бүт өмүрүн, акылын, күч-кайратын эч аянбай сарптаган орошон ойлуу Улуу инсандардын катарына Ормон хан Ниязбек уулу кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев алилет белгилегендей «Ормон хандын инсандык касиети доорлор алмашкан маалда асмандан бийиктеп чыга келген. Кыргыз уруктары менен урууларынын өтө алысты көрө билген лидерлери Кокон хандыгы чөлкөмдөгү ансыз да оор абалды ого бетер кыйындатып, ишти туюкка карай алып бара жатканын байкал баамдашкан. Бул мезгилде барган сайын күчөгөн күч-кубатын Россия да байката баштаган. Анын Орто Азияга карата басып алуучулук маанайы чөлкөмдө жашыруун эмес эле. Байыртадан ан сезимин мамлекеттүүлүк идеясы уялаган кыргыз уруулары биринчи ирет өздөрүнүн тандоосун принципиалдуу аныктап алуу зарылчылыгына кабылышкан» [1] - деп жазат А.Акаев кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына арналган эмгегинде. Бул ошол кездеги тарыхий кырдаалга берилген абдан так, таамай аныктама.

Ормон хандын туулган жылы тууралуу так кесе айтуу кыйын. Анткени андай маалымат ал жашаган доорду чагылдырган тарыхий булактарда жазылып калбаптыр. Эл арасында айтылып калган санжыра, уламыш, баяндардагы кабарларга таянып гана Ормон хан болжолу 1791-1792-жж. аралыгында төрөлгөн деп айтууга болот [2]. Акыркы жылдары жарыяланган макалаларда, илимий-популярдуу китептерде да бул боюнча бирдей пикир калыптана элек. Кээ бир макалалардын авторлору аны 1790-1791-жж. туулган деп да жазып жүрүштөт. Бирок кеп анын төрөлгөн жылында эмес, элине кылган ак кызматында экени көнүлүбүздүн борборунда болгону эп. Бекеринен ал ар бири кыргыздын «жакшы чыкмасы» атагына арзыган чыгаан коомдук-саясий ишмер замандаштарынын арасынан суурулуп чыгып, атүгүл алардын жалпы макулдугу менен хан көтөрүлбөсө керек.

Ал сарыбагыш уруу бирикмесинин айтылуу чон манабы Ниязбектин 8 уулунун бири эле. Анын чон атасы Эсенгүл бий XVII к. 40-жж.

башталып XVIII к. 50-жж. чейин, дәэрлик 100 жылга созулган калмак баскынчыларына каршы күрөштүн ақыркы этабында далай эрдиктерди көрсөтүп Чон Эсенгүл атанган. Кийинчөрээк, XVIII к. 70-жылдарында Аблай хандын, Көк жал Барактын чапкындарына каршы күрөштү уюштурууда да зор роль ойнойт. Ормондун бабасы Болот бий да он менен солго баркы бар кыраан жол башчы, кыргыздын сыймыктанаар сырттаны болчу.

Ниязбектин байбичесинен төрөлгөн балдары Бердібек, Бердикожо, Субан, Ормон, Ажы, Шатен, Кожобек, Ырыскулбек жашынан тың чыгып, сегиз суу аккан аймактын калкын бийлеген. «Ниязбектин сегиз бек» аталып данкы чыккан алардын эрдигине суктантан жамакчылар –

Ормон, Субан эки бек,  
Бердикожо, Бердібек,  
Ажы, Шатен, алты бек,  
Рыскулбек, Кожобек,  
Тегереги тегиз бек,

Теменеси болот бек - деп ылакап ыр жаратышканы белгилүү. Кичүү аялдан Түлкү деген уулу төрөлгөн. Ошолордун арасынан Ниязбектин төртүнчү уулу [3] Ормон XIX к. 40-50-жж. биринчи жарымында Ата Журттун эгемендиги үчүн чечкиндүү аракет жасап, демилге көтөрүп элибиздин саясий тарыхында өлбөс-өчпөс из калтырганы шексиз.

Ормон Ниязбек уулу Арка кыргыздарынын чоң манаптарынын арасынан озунуп элин ордолуу жүрт кылууга, текебердүү ак сөөк төбөлдөрдү ынтымакка чакырып, мурунку ыркы жок кыргыз урууларын бириктириүүгө, биримдиктүү мамлекет түзүүгө көп күч жумшаган. Бирок биздин оюбузча анын оомалуу-төкмөлүү замандагы оош-кыйышы, ой-кыры арбын мамлекеттик ишмердиги алигиче ар тараптан жетиштүү денгээлде толук изилденип адилет, татыктуу баасын ала элек. Бул багытта академик Б.Жамғырчинов XX к. 40-жылдарында из салып [4] «айыпка жыгылган» ишти узак жылдардан кийин улай дың бузган окумуштуу К.Усенбаев [5] болду дээр элек. Азырынча таланттуу тарыхчынын саамалыгы жаладан-жалгыс эмгек бойдон кала берүүдө. Ал эми Ормон хандын көп кырдуу коомдук-саясий ишмердиги азыркы учурдун талабына ылайык жаныча көз караштагы ар тараптуу изилдөөлөрдүн бүтүндөй бир инсан таануучулук багытын талап кылат. Ошого карабастан кээдэ кээ бир окумуштуулар массалык окурмандар үчүн жазган китептөринде даназалуу хандын көз каранды эмес кыргыз мамлекетин түзүү аракетин бурмалап, анчейин маани бербеген учурлар да бар.

Ормон хан кыргыз элинин кыйла кылымдык тарыхий тажрый-басынын натыйжасында калыптанган «устаранын мизинде оодарылган дүнүйө» деген накыл сөзгө дал келген өткөөл учурда, өтө татаал жана кыйчалыш кырдаалда жашады. Ошондогу опурталдуу окуялардын көбүнө Ормон хан активдүү аралашып, элин өткөөл доордун оор сыноолорунан орду толгус жоготууларсыз аман алып өтүүнү көздөгөн. Ал эми өткөөл мезгил деген – тигил же бул элдин келечек тагдыры чечилип жаңы нукка түшөөр алдындагы чоң сыноо. Андай учурда калайыктын кыйынчылыктарга оной-олтон алдыrbаган дарамет, касиети, чыдамкайлыгы, акылмандыгы жана жол тапкычтыгы, тышкы күчтөрдүн чакырыктарына айбат кылып адекваттуу жооп бере алгыдай жөндөмү Улуу инсандардын иш аракетинен гана даана көрүнүшү ыктымал.

Болочок хандын жаш чагы түндүк кыргыз урууларынын ич ара чыр-чатактарынын ыrbаган учурuna туура келет. Ал кезде калмак кыргын-сүргүнүнөн, Аблай хандын чапкынынан кийин жаңыдан оңоло баштаган жергиликтүү элдин жерине Цинь bogдыханы менен Кокон ханы көз артып, айрыкча кийинкиси душмандык аракеттерди күчтөкөн. Бөтөнчө айрым өзүмчүл уруу башчылардын эргишип, тирешүүлөрү карапайым калктын абалын начарлаткан. Элиниң тарткан азап-тозогу, жоолашкан жоонун жортуулдары, анын көз алдында өткөн өз ара касташуулар аны кыйла такшалтып сабак болгон. Ормон хандын жигит курагында башынан өткөргөн кээ бир окуялар кадимки Чынгыс хандын жаш чагындагы окуяларга окшоп кетет. Алсак элдик санжырадагы маалыматка караганда Ормон 17 жашта кезинде Шамшы капчыгайында өткөн уруулардын ортосундагы кагылышта туткунга түшүп дээрлик бир жылга жакын кордук көрүп, оор турмушту өз башынан өткөргөн. Жаш Темучин сыйктуу эле колу-бутуна кишен салынып, бетине барсан-балка тийип денесине жаракат алган. Кийин камоодон эбин таап качып чыгып саз жээгинде суу жеп кеткен жаракага жашынат. Тектеш Тайчиут уруусунун туткунунан качып чыгып айлампа-көбөткө жашынган Темучинге жылкычы Сорган-Шира көмөк көрсөтсө, жоголгон төөсүн издеген бейтааныш киши Ормонду жашыруун айылына жеткирген [6].

Ормон 17-18 жашынан тартып жоого каршы жортуулдарга каташа баштап, эр жүрөктүгү, айлакерлиги, акылдуулугу, алдына койгон максатынан эч качан кайра тартпаган көктүгү, өжөрлүгү, өткүрлүгү жана чечкиндүүлүгү менен башкалардан айрымаланган. Нечен ирет жекеге чыгып, эр сайыштарда эрдиктин үлгүсүн

көрсөткөн. Эң башкысы жаш чагынан жаңжалдардын жалпы кала-йык калктын жанына батканын, ынтымактын баа-баркын, коншу өлкөлөргө көз каранды болуу коркунучун эртелеп сезе билген. Белек Солтоноев Ормон «18 жашынан жоого аттанып, эрдик көрсөтүп, 25 жашынан эл бийлөөгө кирише баштаганын» белгилейт [7]. Ал эми отуздан ашкан кезде анын эл башкарууга болгон тубаса шык-жөндөмү, акылмандыгы, көптү билген көсөмдүгү, көрөгөчтүгү көпчүлүктүн көзүнө урунуп, калк ичинде кадыр-баркы арткан. Ошондуктан адегенде атасы Ниязбек улгайган кезде 10 мин түтүн сарыбагыш уруу бирикмеси анын бийлигине моюн сунушат [8]. Кээ бир тарыхий маалыматтар боюнча анын таасири арта баштаган алгачкы жылдарда 600 түтүндөн турган өз айылы азыркы Токмок шаарынын түштүк тарабындагы бөксө тоонун этегиндеги Жылгын-Башыда туруп, кийин Ысык-Көлдүн күнгөй бетиндеги Байсоорунга конуш котортгон.

Ири этносаясий бирикмелердин бириинин чоң манабы мансап-марtabасына ээ болгон сон Ормон акырындап бөлөк уруу бирикмелери менен ынтымак түзө баштайт. Көп өтпөй Кочкор, Жумгалды жердеген саяк уруусу аны менен жакындашат. Себеби алар XIX к. биринчи чейрегинде коншулаш жашаган бугу уруусу менен кайра-кайра кагылышып, чыр-чатактан тажашкан. Агаинтууган арасындагы жөнү жок жаатташып жоолашууну алыс-жакынга ата-бабасынан бери баркы бар Ормон гана токтолуп, чет жерлик касташкан душмандардан коргой алат деп үмүт кылышкан. Чындыгында эле андай үмүттү Ормон негизинен актаганына кийинки окуялардын жүрүшү, тарыхтын өзү күбө. Ошондой онтойлуу учурду текке кетирбеш үчүн ал сарыбагыштын Темир, Болот жана Төрөгелди баатыр башкарған Черикчи уруктарынын бир бөлүгүн (2000 түтүн) Чүй өрөөнүнүн төрүнөн Шамшы ашуусу аркылуу Кочкорго көчүрөт [9]. Бул Kokon хандыгынын алгачкы жорттуулдары уюштурулган 1825-1831-жж. туура келет [10]. Натыйжада анын таасири Борбордук Тенир-Тоонун Ак-Талаа, Ат-Башыга чейинки ар кайсы өрөөндөрүн мекендеген баардык уруу, уруктарга таралат. Ал терен ойлонулган чечкиндүү чара көрүү, эч тартынбай аракеттенүү аркылуу бугу ўруусунун саяктарга жорттуулдарын тыйып, аларды өз таасирине имере алган. Атүгүл ал Медет датканын уулу Дуулаттын айылдарына жылкы тийгени келип кокусунан колго түшүп калган атактуу Балбай баатырды түрмөсүмал орго салып бир жылча кармап, баатырдын урук-туугандарына сүр көрсөткөнү маалым [11].

Ормон биринчи кезекте кыргыз урууларынын биримдигин жана ич ара ынтымагын чындаш үчүн кыйла жыл кам көргөн. Анын түпкү максаты Кокон хандыгынын аймакта анчейин тамыр жая элек үстөмдүгүн толук жоюу, мүмкүн болушунча эртерээк кыргыздардын көз каранды эмсестигин жарыялоо жана өз алдынча мамлекетин түзүү эле. Андыктан ал акырындап Аркалык, Алай, Анжиян, Ферганалык кыргыз уруу бирикмелеринин билермандары менен үзбөй кабарлашып мамилени жакшыртат, алардан дос-тамыр, кудасөөк күтөт. Алсак, айрым маалыматтар боюнча 15 мин түтүн эли бар күч-кубаттуу Бугу уруу бирикмесинин акылман жол башчысы Боромбай Бекмурат уулу кан кудасы болчу. Анын уулу Өмүрзак Ормондун таалим-тарбиясы жакшы, нарк билген өнөрлүү кызы Куланга үйлөнгөн [12].

Ормондун жакын тууганы Төрөгелди баатыр солто уруу бирикмесинин чоң манабы Жангарачтын аталаш агасы Канайдын кызын алган. Карындаши Жаңыл Кетмен-Төбөлүк саяктардын башчысы Нарбото бийге күйөөгө чыгып, кийинки чоң манап Ырыс-кулбекти төрөгөн. Жантай айтканын аткарган тууганы, Жангарачтын кудасы, Черик уруусунун жетекчиси Ажыбек баатыр досу болчу[13]. Саяк Чыны бий менен достошуп, Медет датка жана монолдордун чоңу Жакыпбек менен ага-инидей сыйлуу мамиле түзгөн деген кабар да бар. Атактуу Тайлак баатырдын уулу Осмон датка менен улуу уулу Үмөтальыны достоштурган. Агасы Субандын уулу Адыл баатыр бугу Нышанын уулу Мырза менен дос эле.

Алайлык адыгине уруу бирикмесинин жол башчысы Алымбек датка, саруу Ажыбек датка (Асперди бек), күшчү Бүргө баатыр менен байланыштарды бекемдөөгө умтулган. Бишкек, Куртка чептеринде бир кыйла сарбаздары бар Кокондук бектер да ага ачык кысым көрсөтүүгө дааган эмес. Атүгүл Мадалы хан (1822-1842) Ормонго кымбат баалуу белек-бечкектерди тартуулап, кымкап чапан жаап парваначы наамын ыйгарган [14]. Бул наам хандан кийинки эле экинчи баскычтагы минбашы-вазирге же колониалдык доордогу генерал-губернаторго тете мамлекетти башкарган жогорку мансап-марtabа эле. Ошондой мамлекеттик экинчи даражадагы наамды берүү аркылуу Кокон ханы Ормонду өз тарабына тартууну, ага таянып Арка кыргыздарын биротоло баш ийдирүүнү көздөгөн. Ошондуктан ага бүткүл түндүк кыргыз уруу бирикмелеринен зекет жыйноо укугун да ыраа көрүшкөн. Бирок кокондук төрөлөрдүн ойлогон ою ордунан чыккан жок. Ормон баскынчыларга тизе бүкпөй кыргыздын башын бириктирип түндүк көтөрүү, өзүнчө хандыкты түзүү үчүн

онтойлуу учурду күткөн. Андай мүмкүнчүлүккө кыргыздар 40-жылдардын башында ээ болушту.

1841-1842-жж. Кокон хандыгынын коомдук-саясий турмушунда олуттуу окуялар болуп өтөт. Хан ордосунда так талашкан күрөштүн күчөшүне Мадалы хандын аксымдыгы, каада-салтка, шариятка сыйбаган жосунсуз жоруктары себеп болгон. Анын мындай терс касиеттери ордо кишилеринин, калктын кыжырын кайнатып 1842-ж. Кокондо козголон чыгат [15]. Козголончулардын өтүнүчү боюнча Бухара эмири Насрулла көп аскер менен келип Коконду эзлэйт да Мадалы ханды өлүм жазасына тартат. Бухара эмирлигине каратылган Коконду мындан ары эмир Насрулла дайындалган улук башкара баштайт. Бирок көп өтпөй Кокондо көтөрүлүш чыгып Бухаранын үстөмдүгү кулатылат. Ушундай кырдаалда кыргыз, кыпчак феодалдары демилгени колго алыш Мадалы хандын аталаш тууганы Шералыны (1792-1845) хан көтөрүшкөн [16]. Ал Нарбото бийдин иниси Хаджи бектин кыргыз зайыбынан төрөлүп, кийин 1808-ж. тартып Таласта чоңайгон уулу болчу. Шералыны 1842-ж. июнде хан көтөрүүдө айрыкча анын таятасы саруу Ажыбий (Ажыбек датка - Асперди) менен Нұсуп бий зор роль ойношот. Ал Таласта жүргөндө кыргыз кызына үйлөнүп Сарымсак, Малабек, Худаяр аттуу үч уулдуу болгон. Кызыгы Шералы Коконго кыргыздын ак калпагы менен чепкенин кийип келиптирир [17].

Дал ошол жылы Мадалы хан өлүм жазасына тартылгандан кийин кыргыздар Каракол, Барскоон жана Конур-Өлөн сууларынын боюнда курулган чептерге кол салып кокондуктарды кыргыз жеринен сүрүп чыгышкан. Аталган чептердин ар бириnde кербендердин коопсуздугун камсыз кылуучу жана жергиликтүү калктаң салык жыйноодо кокондук элбегилерге көмөк көрсөтө турган 40-60 аскерден кем эмес кошуундар турчу [18]. Бул иш жүзүндө көз каранды эместикити жарыялаганга барабар маани-маңызы терен окуя болгону шексиз.

Батыш Сибирдин генерал-губернатору топтогон кыргыздар жөнүндө маалыматтардагы «1842-жылы Мадалы хан Бухаралыктар тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин жана Кокондо келип чыккан тополондун учурунда Ысык-Көлдүн айланасында көчүп жүрчү Кара Кыргыздардын башкы уруулары өздөрүнүн көз каранды эместикигин жарыялашты»[19] - деген кабар буга күбө. Ал кандайдыр бир дэнгээлде тарыхий чындыкка шоола чачкан сыйктанат. Белгилүү

болгондой ал мезгилде Ысык-Көлдүн тескейинде бугу, саяк уруулары, Күрмөнгөндөн Көтмалдыга чейин күнгөйүндө, андан ары Кочкор, Кемин, Токмок тарапта сарыбагыш уруусу турчу. Демек жогорудагы кабардын алардын бардыгына түздөн-түз тиешеси бар. Ормон ошол окуялардын чордонунда жүрүп, аларга удаалаш Көтмалды менен Куртка чөптерин кыйратканы маалым. Кокон хандыгыннадагы жана Ала-Тоодогу мындай кескин өзгөрүүлөр Ормондун жана башка чон манаптардын биротоле көз карандысыз өз бетинче жашоого ишенимин арттырып чечкиндүү аракеттерге түрткөн. Алар абалды туура баалашып бири-бири менен кепке келип, жалпы кыргыздын келечеги, жакын арада хандыгын түзүү жөнүндө кенеше башташат.

Ормондун хан көтөрүлгөн жылы тууралуу окумуштуулардын арасында ар кандай ойлор айтылып жүрөт. Көпчүлүк илимпоздор кыргыздын акыркы жолку хан көтөрүү ырасмысы 1842-жылга туура келет деп эсептешет. Ал эми Белек Солтоноев менен С.Абрамзон кыргыздар Ормонду 1830-1831-жылдарда ак кийизге салып хан көтөргөн деп жазышкан [20]. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында биринчилерден болуп Ормон хан тууралуу маселени козгогон анын 5-муундагы урпагы Р.Жолдошев бул окуя 1841-жылы болсо керек - деп болжолдойт [21].

Биздин оюубузча Ормондун 1842-ж. хан көтөрүлгөнү чындыкка жакын. Анткени кыргыздар өз ханын Кокондо хандар алмашып, ордодо баш аламандык башталганда, кокондуктар так талашкан күрөштөр менен алагды болуп калганда гана көтөрө алышмак. Бул мезгилде Ормон эл арасында зор кадыр-баркка ээ болуп, саясий жактан кыйла такшалып калган эле. Ал такай Кокондон, Шералыны тактыга отургузган Ажыбий жана башкалардан кабар алып турган. Анын конуш-журту Кокон хандыгынын административик-саясий борборунан, Цинь ээлигинен алыс жайгашып, ири кыргыз уруу бирикмелеринин орто жеринде, чордонунда жайгашкан. Туш тараптан каттаган чет өлкөлүк соодагерлер, Кокон ханынын аскерлери да анын ээлиги аркылуу өтмөк.

Алдын ала бир топ жыл камылга көрүп, айрым таасирдүү манаптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө үлгүргөн Ормон ыңгайлуу учурду колдон чыгарбаш учун 1842-ж. жайында ири уруу бирикмелеринин жол башчыларын топко чакырат. Балыкчынын башыннадагы Карада-Сазда же Кочкордон чыга бериштеги Орто-Токойдо өткөн кыргыздын чон жыйынына аягы Талас, башы Чүйдөн, ары

жагы Ат-Башы, Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Кетмен-Төбөдөн, бери жагы Кемин менен Көлдөн көп сандаган өкүлдөр келген [22].

С. Абрамзондун жазганына караганда хан көтөрүү аземине солто уруусу Жангарачты, саяктар Медет датканы, бугулар Балбайды, сарыбагыштар Жантайды жиберген. Кокон ханы да өзүнүн өкүлдөрүн жөнөткөнүн белгилейт – аталган окумуштуу. Булардан тышкaryы элдик санжырадагы маалымат боюнча курултайга Боромбай, Мураталы (бугу), Калыгул олуя, Төрөгелди, Минназар, Медербек (сарыбагыш), Качыке, Алыбек, Чыны (саяк), Ажыбек баатыр (чеприк), Ажыбек датка (саруу) ж.б. катышат. Айрым даректер боюнча салтанатка Алай, Анжиян тараптагы кыргыздардын атынан Алымбек датка катышып, Ормондун ой-максатын колдогон.

Келген эл атайын ардактуу меймандарга арнап тигилген ак өргөөлөргө жайгаштырылган, байыртадан бери колдонулуп келе жаткан көчмөндөрдүн хан көтөрүү каада-салтына ылайык сый көрсөтүлгөн жана элдик оюн-зооктор, ат оюндары уюштурулуп, тиешелүү үрп-адаттар аткарылган. Маселен, монголдордон калган салт боюнча хан көтөрүү үчүн курултайга чакырылган ханзадалар, алардын жек-жаат ага-туугандары, өтө таасирдүү нойондор менен эмирлер ж.б. (минден ашуун киши) кооз чатырлардан орун алып, бир нече күн көнүл ачып жата беришчү. Жылдыз санакчы тандаган ылайыктуу күнү гана хан көтөрүлчү. Ага чейин ханзадалар, өтө барктуу эмирлер менен ордо кишилери өзүнчө тигилген чоң чатырга чогулуп мамлекеттик маселелер жана хан бийлиги жөнүндө кенешчү. Мындай курултайлар бир нече жумага созулган.

Мураскорду хан көтөрөөрдө акылмандар акыл-насаатын айтып, ырым-жырымдар жасалып бүткөн соң аны ак кийизге отургузул бир нече жолу жогору көтөрүшкөн. Катышкандар баш кийимин алып, мойнуна курун салып карап турушкан жана аягында **каган** деп ураан чакыргандай кыйкырышчу [23]. Андан кийин ханзадалар менен ак сөөктөр жаны ханга жазуу жүзүндө ант беришкен. Мындай адат XIX к. аягына чейин Орто Азия хандыктарында сакталып калганы маалым. Кезинде А.И.Левшин казактардын хан көтөрүү салты жөнүндө кызыктуу маалыматты жазып кеткен эле. Анын жазганы боюнча «...күткөн кишилер келип бүткөндө гана чечүүчү жалпы жыйын башталчу. Катар-катар төшөлгөн килемдер менен кооз кийиздерге султандар, ак сөөктөр, бийлер жана уруу башчылары жашына, тегине, бийлигине жараша өз ордуларакна отурушуп, карапайым эл алардын арт жагынан орун алышкан. Ардактуу карыялар курултайды ачып, талкуу эки, үч же ан-

дан көп күнгө уланган. Качан тактыга талапкер бийлик жүргүзүүгө султандар менен ак сөөктөрдүн көпчүлүк бөлүгүнүн макулдугун алганда гана чечим жарыяланчу. Жаңы ханды жука ак кийизге отургузуп үч жолу өйдө көтөрүп, үч жолу **хан** деп жалпы жар салышкан. Хан көтөрүү көп күнгө созулчу той-тамаша менен аяктачу» [24].

Ошол сыйктуу шаан-шөкөттөрдүн айрымдары аяктаганда гана Ормон кыргыздын өз алдынча мамлекетин түзүү тууралуу маселени көзгөйт. Ал кокондуктардын баскынчыл аракеттери, Кытай богдыханы менен Кашкарлык кожолордун кыйды ой-максаттары, калмактардын, казактардын хан, султандарынын жоолашуулары, кыргыз ичиндеги ыркы жоктуктун зыяны жөнүндө айтып, эл башкарған мыктыларды ынтымакка ынандырат, бирдиктүү мамлекет түзүүгө, кыргыздан хан шайлоого көндүрөт. «Кыргыз мындай бет алды баш-аламан болуп жүрбөйлү, кыргызда бир киши эле кызыл тебетей болсун, ушул кызыл тебетей ким болсун, атын атагыла»[25] – деп сөзүн аяктайт. Курултайдын кадыр-барктуу катышуучулары Ормон көтөргөн негизги маселени жакшылап талкуулап, акыры хандык бийлиktи мыктылардын - мыктысы Ормонго сунуш кылышкан. Кээ бир санжыралардагы уруулук куру намыстан жогору көтөрүлө албаган кемсингүүлөргө карабастан ал көпчүлүктүн мындай бүтүмүнө толук татыктуу болчу.

Талып Молдодон калган санжырада жогорудагы курултайдын мааниси төмөндөтүлүп, Ормон чоң Ногайдун атына жамынып, чогулган элди коркутуп куулук кылып «кызыл тебетей бирөө эле болот деп эки санын аткып алат да өзүн өзү хан көтөрөт» деген эч кандай ақылга сыйбас ой айтЫлган. Ошого коёндой окшош ой Тоголок Молдодон жазылып алынган санжырадан да жолугат. Калыстыктан тайган андай калпыс кабарга ишенүүгө мүмкүн эмес. Далай кыйындарды көргөн Медет, Ажыбек даткалар, Боромбай, Балбай баатыр ж.б. оной менен корко турган жөнөкөй кишилер эмес эле да. Андай өзүнө абалы окшош, эч жеринен кем калбаган дасыккан журт башыларды Ормон жакшы сөз, жылуу мамиле жана башкалардан айрымаланган артыкча касиеттери менен гана ийите алмак.

Орто кылымдардагы Орто Азиялык улуу ойчул окумуштуу Абу Наср аль-Фараби жана башка чыгыш авторлору «тактыга отуруп хандык кылуу, мамлекетти башкаруу татаал иш экендигин» белгилешкени белгилүү. Алардын айтканына караганда хандар бөлөк кишилерден абалы жагынан гана эмес, көптөгөн артыкча касиеттери менен да айрымаланышы керек эле. Андай жакшы касиеттер: «эр

жүрөктүк, жалтанбастык, тайманбастык, адилеттүүлүк, жоомарттык, айкөлдүк, ақылмандык, ак жолтойлук, кырдаалды жана өзүнүн күчүн туура баалай билгичтик, жаманды да, жакшыны да, чын сөздү да, жалганды да чыдап уга алгандык дагы ушу сыйктуулар кирген. Ал эми кемчиликтери деп: текеберлик менен таш боордук, сарандык жана шектенчээктүк, ашыкча байлык менен той-тамаша, оюн-зоотку жакшы көрүү, аракечтик жана камырабастык ж.б. эсептелген» [26]. Көчмөн элдер кайсы бир талапкерди хан көтөрөөрдө ар дайым анын ушундай хандык тактыга татыктуу касиеттерин сөзсүз эске алышчу. 1842-жылы өткөн курултайда кыргыз ак сөөктөрү да андай ата салтын эстен чыгарбай, Ормондун талапкерлигин ар тараптан талкуулап жана артыкчылыктарын адилем баалап хан көтөрүшкөнү талашсыз. Жогорудагы ханга ылайык жакшы касиеттердин көбү ага мүнөздүү болгондуктан гана алар макул болушкан.

Адатта хан бийлиги жалпы жакшы, тынч жашоонун, коомдогу туруктуулуктун жана тартиптин данакери, негизги шарты катары каралчу.

Жыйында Ормонду хан көтөрүү сунушун адегенде Качыке менен Жантай сунуш кылып, калган эл аларды колдоп кетишкен. Ошондо ойлогон ою ордунан чыкканына көзү жеткен Ормон атабабалардын салтын улап мурдатан камдап койгон ак боз бээни курмандыкка чалдырат. Кыргыздын ак сөөк билермандары эзелки каада-салт боюнча аны ак кийизге отургузуп хан көтөрүштөт. Хан белгиси катарында ага таажы сымал кызыл баркыт тышталган суусар тебетей кийгизишкен [27]. Кыргыздар жеринен кызыл түстү жактырып, бийликтин түсү катары көрүшчү. Кадырлуу манаптар ханды килем үстүнө жайылган жолборстун терисине отургузуп, бийликтин белгиси катары күмүш чегерилген таякты тартуулашкан. Кыргыздын монгол чапкынынан көп кылымдан кийин кайрадан жанданган хандыгын даңаза кылуу максатында жана жаны хандын урматына тогуз тору бээ ж.б. көп мал элге арнап союолуп кадимкидей чон той өткөрүлгөн. Ошол жыйында кыргыз хандыгынын мамлекеттик негизги белгилери: туусу, мөөрү, бийлик курамы, айыптын чен-өлчөмдөрү, жаза, бажы ж.б. аныкталып тاكتалган.

Ормон хандын бийлиги жөнүндө Ч.Валиханов өз мезгилинде мындай деп жазган: «Маркум Ормондун туусу жана парваначы наамы бар эле. Кокондуктардын алсыздыгынан пайдаланып ал өзүнүн абалын абдан жакшыртууга үлгүргөн, чындыгында эле анык көз каранды эместикке ээ болуп, өз ордосундагы (өлкөсүндөгү – Θ.Т.) бөлөк уруулардан зекет жана башка салыктарды өзү чогулткан. Ор-

мон башкарған доордо ортоазиялық бардык уруулардын ичинен сарыбагыштар күчү боюнча биринчиликке жеткени калышкан. Элдин жол башчысына баш ииши жана аны менен биримдиги бул манапты Кокон үчүн етө эле коркунчтуу кылыш жиберген. Ормон алардын Көтмалдыдагы коргонун кыйратып салган жана хандын чебин өргтөп жиберген. ...Ормондун ...Каскелен суусунун боюнда даргасы бар болчу, ага башкаларды коркутуу үчүн жылыга ууруулар асылчы»[28].

Ормон хан тууралуу мындан да тагыраак маалыматты падышалык чиновник А.Талызиндин китечесинен табабыз. «Ошол мезгилдеги эн күчтүү сарыбагыш уругу өздөрүн Кокон хандыгынын букарадарыбыз деп тааныгандарына карабастан... көбүрөөк өз алдынча башкарылган жана атугүл өздөрүнүн Ормон ханы болгон, ал сарыбагыштарды эле тескебестен, саяктарды жана бугу уруусун да бийлечү. Ысык-Көлдүн түштүгү менен чыгышында көчүп жүргөн бугу уруус өздөрүн Кокон ханынын букарадары катары таанышкан эмес жана кыргыздардын ханы Ормондун бийлиги астында болушкан»[29].

Хандык бийлиktи биринчи кезекте ал кыргыз уруу-уруктарынын арасында коомдук тартилти чындоодон баштайды. Ормон хандын эн алгачкы жарлыгы мал уурдоого каршы багытталып, атты кишендеп чидерлөөгө тыюу салынган. Мен бийлик кылыш турганда ууруулук жок болуш керек деп жан-жөкөрлөрүнөн катуу талап кылган. Эгерде ууру кармалса кылган кылмыши үчүн мал башына төө баштаган бир тогуз айып төлөмөк. Кудалашкан кайын-журту бар кызды ала качкан кишиге 40 жылкы айып салынган. Киши колдуу болгон эркектин куну үчүн 300 жылкы, аялдын куну үчүн 150 жылкы белгиленген. Жарлыктын кайра жангыстыгынын жана курултайда макулдашылган маселелердин бузулбастыгынын белгиси катарында көпчүлүк элдин көзүнчө чырпык кыркылып шерт кылышкан [30]. Чыбык кыркуу ырымы убадага бек бололу, андан айнысак чыбыктай кыркылалы деген маанини билгизген. Уч жолу ууру кылгандар, кайра-кайра киши өлтүрүп, жаш кыздарды зордоп-кордогондор дарга тартылчы.

## § 2. Хандыктын мамлекеттик түзүлүшү. Ички жана тышкы саясаты

Жаныдан көз каранды эместигин жарыялаган кыргыз хандыгы формасы жагынан монархиялык мамлекет болгон десек жанылбайбыз. Бирок, Ормон хан өлкөнү ири кыргыз уруу бирикмелеринин жол башчыларына таянып башкармай болгон. Алсак, хандын аты-

нан солто уруусуна чоң манап Жангарач, бугу уруусуна Боромбай, сарыбагыштын тынай бөлүгүнө Жантай, саяктарга Чыны бий, Ырыс-кулбек, Таласта сарууга Ажыбек датка, күшчуга Бүргө баатыр, чериктерге Ажыбек баатыр бийлик жүргүзмөк. Хандын улуу уул Умөтаалы да бийликтин бир канатын чоюп Нарын, Ат-Башы, Ак-Талаа, Тогуз-Торолук кыргыздарды башкарған. Бирок, көп кылымдар бою өкүм сүргөн феодалдык бытырандылыкка мүнөздүү терс көрүнүштөрдөн, өзүмчүл көз караштардан тез арада арылуу мүмкүн эмес эле. Ан учун убакыт, борборлошкон мамлекеттик башкаруу аппаратын түзүү боюнча чечкиндүү чараларды көрүү зарыл болчу. Ушундай максатта кыргыз өкүмдары айрым чоң манаптардын сепараттык аракеттерине карабастан мамлекеттик бийликтин борбордук жана жергилитүү органдарын түзүүгө далалат жасап, көп күч жумшады. Бул анын хандык бийликтин негизги таянычтары боло турган мекемелерди: Чоң Кенеш, Кичи Кенеш, сот, аскер, кошуун, бажы, тышкы иштер, элчилер кызматы сыйктууларды уюштуруу, адат-нарктарды мыйзамга айландыруу аракетинен даана байкалат. Ошондой мамлекеттик бийлик органдарынын эң жогоркусу хандын алдындагы кенеш берүүчү укукка ээ мекеме – Чоң Кенеш болчу. Чоң Кенеш мезгил-мезгили менен хандын чакыруусу боюнча ордосуна чогулуп, ал тапшырган ички жана тышкы саясаттын маанилүү маселелерин талкуулап, ич ара чыр-чатактарды мыйзамга ылайык чечип турушкан. Анын чечимдерин мамлекет башчы өзүнүн күндөлүк саясий ишмердигингинде сөзсүз эске алмак. Антпесе анын саясаты хандыктын туш тарабында колдоого алынбай, ишке ашпай аракети текке кетмек.

Мындай абал жеке эле Ормон хандын учурундагы кыргыз хандыгына эле эмес, баардык көчмөн элдердин мамлекеттерине мүнөздүү. Алсак байыркы доордогу хундардын падышасы, орто кылымдардагы кыргыз, түрк, түргөш, карлук, карахан кагандары дагы уруу башчыларынын кызыкчылкыктарын кыйгап етө алчу эмес. Буга көчмөн өзбектердин бирдиктүү мамлекетин түптөгөн каардуу Абу-л-Хайр хандын бийлигинин кемчил жактары далил. Айта кете турган нерсе аталган хандык болгону 40 жыл гана жашап (1428-1468), Абу-л-Хайр хандын көзү өткөн соң кыйрап калган. Мамлекеттин башчысын уруулар менен уруктардын жол башчылары шайлашчу. Өлкөнү башкарууда хандын бийлиги чектелүү болгон. Баардык мамлекеттик иш-чараларды баштоодон мурда хан сөзсүз түрдө алар катышкан Кенешти (Кенгаш) өткөрүп, анын макулдугун алчу [31]. Бул тууралуу А.Левшин мындай деп жазган: «Хандын урпактары

канчалык ак сөөк экендигине карабастан, эгерде ал ақылы, байлыгы же башка сапаттары менен өзүн колдоочулардын санын арбыта албаса, анда ал кенеште көпчүлүктүн добушуна ээ болушу мүмкүн эмес» [32]. Бирок уруу башчылары адегенде ханды колдогону менен, иш жүзүндө жер-жерлерде бийлик ошолордун колунда болгон. Хандын ордосуна алар өз кошуундары менен жорттуулга чыгарда гана келишчү жана ал аяктаар замат тарап кетишчү. Ушундай өзгөчөлүк Ормон хандын мамлекеттик бийлигинен да даана көрүнөт. Ошондуктан ал түзгөн хандыкка отурукташкан элдердин мамлекеттерине салыштырып баа берүүгө, узагыраак жашаган жана стабилдүү өнүккөн андай саясий бирикмелерге таандык белгилерди издеөгө болбойт.

Адатта хан дайындоочу Чон Кенештин курамына өтө кадырбарктуу кишилер: Боромбай, Жангарач, Жантай, Калыгул олужа, Ажыбек датка, Төрөгелди баатыр, Алыбек баатыр, Чыны бий ж.б. кирген [33]. Чон Кенешке Жантай Карабек уулу, кээде Калыгул Бай уулу башчылык кылчу. Кичи Кенеш хан ордосунда туруктуу иштеп, мамлекет башчысына дайыма кенеш берип турчу. Менна зар, Медербек, Шамен, Сергеян жана Жаманжээн ал уюмдун мүчөлөрү болгон [34]. Алардын арасынан атагы алыска угулган кадимки Калыгул Олужа Ормон хандын өтө кадырлаган ақылгөй кенешчиси эле. Хандын Кичи кенешчилери Медербек менен Менна зар адат, мыйзамдардын сакталышына көз салышкан жана сот иштерин жүргүзүүчү бийдин милдетин да аткарышкан. Минназар бий (казы) кун төлөөнүү, ички чабыш-чатактарды, уурулук кылгандарды ж.б. кылмыштарды да тергеп тескөөчү, күнөөсү барларды айыпка тартып, тиешелүү жазаны белгилөөчү. Кылмышкерлер анын бүтүмүн сөзсүз аткарууга милдеттүү болушкан.

Ормон хан коншу элдер, өлкөлөр менен өз ара пайдалуу алакабайланыштарды жүргүзүү учун «тышкы иштер министрлиги» сыйкантанган мекемени түзөт. С.Абрамзон жазгандай «тышкы иштер министринин» милдети тилинен бал тамган сөзгө чечен, ақылга бай Байсеркеге жүктөлгөн. Мындай өтө жооптуу ишти аткарууда ага ашкан амалкөй жана жаалы күчтүү (жантай) Саза [35], Момунбай Түрбөн уулу менен Чал Надыр уулу (азык-байкүчүк) көмөктөшүп элчилик кылышкан [36]. Алар Ормон хандын тапшырмасы боюнча Кокон хандыгына, кашкарлык кожолорго, казактын хан, султандарына, Башкы Штабы Омскиде орун алган Сибирь корпусуна караштуу аскер отряддарын башкарған орус генералдарына каттап маанилүү маселелерди чечишчү [37]. Саза кийин Ормон хандын буйруктарын

өз убагында так аткарғандыгы, айлакерлиги жана эр жүрөктүүлүгү менен айрымаланып, ага жаккан эң ишенимдүү жигитине айланат. Айрыкча атайын тапшырма боянча Батыш Сибирдин генерал-губернаторуна баш ийген Ала-Тоо округунун начальнигине тез-тез каттап маанилүү маселелерди чечип келип турган [38].

Элдин бейкүттүгүн, чек аралардын коопсуздугун чет жерлик душмандардын кол салуусунан коргоо, адат - мыйзамдардын, комодук тартиптин сакталышын камсыз қылуу, ар кандай кагылышууларды тыюу үчүн жигит жыйналып, кол куралган. Бирок, кыргыз колу отурукташкан элдерге окшоп туруктуу аскердик кызмат етегөн эмес. Ал жоонун кол салуу коркунучу пайда болгон учурда гана уруулар жөнөткөн кошуундардан топтолуп, кайрадан тынчтык орногондо тез эле таркап кетчү. Мындай көрүнүш көчмөн элдер үчүн көнүмүш адат экени маалым. Ошондой кереги тийгенде куралчу жалпы кыргыз колуна Төрөгелди баатыр аскер башчы болуп дайындалган. Көзгө атар мерген Алыбек баатыр менен хандын бир тууган агасы Субандын уулу Адыл баатыр, 40 жигиттүү Бектен анын жардамчылары болушкан [39]. Алыбек баатыр мындан тышкary кыргыз айылдарындагы касташууларды, талаш-тартыштарды тыйып турған чакан кошуунду башкарчу.

Ормон хандын көпчүлүк учурда Байсоорунда жайгашкан ордосун жана өзүнүн экинчи уулу Чаргын баш болгон көзгө атар кырк мерген жигиттер кайтарган. Алар чампан деп аталган тутемтө мылтыктар менен куралданып, ар дайым аскердик өнөргө хандын калган жигиттерин жана балдарын машыктырып турган. Бир кезде бул мергендердин башчылары - саяк уруусунан чыккан Дада менен Бердібек көзгө атар мергендер жана эрдиги аңыз кепке айланган балбандар болгондугун Белек Солтоноев баса белгилеп кеткен. Түздөн-түз ордодо жүзгө жакын түтүн карапайым букара түрдүү кара жумуштарды жасап кызмат қылчу.

Атайлап хан тарабынан курулган устаканаларда усталар кылыч согуп, мылтык жасап, жоокерлерди керектүү курал-жарак, ат-жабдыктары менен жабдып турушкан. Жортуулга чыкканды хандын аскерлерин кернейчи, сурнайчылар аспаптардан шандуу бийик үн чыгарып коштоп жүрчү. Айтылуу алп манасчы Сагынбайдын атасы Ороздык Ормон хандын сурнайчысы, Тоголок Молдонун чон атасы Музооке мин кубултуп күү чертип, комузда кол ойноткон шайыры болгону белгилүү [40].

Карамагындагы калктан алык-салык алуу тартибин ал акырындап баардык аймактарда биротоле киргизүүгө тырышкан. Чет

өлкөдөн келген соодагерлер адегенде Ормон хандын ордосуна кайрылып, мүлкүнүн баасын быгчырып түяк пул — салык төлөгөндөн кийин гана кыргыз айылдарын аралап соода кылууга уруксаат алышчу. Хандыктын чордонунда жайгашкан анын ээлиги аркылуу туштарапка өткөн Кашкарлык, Кулжалык, Ташкендик, Ферганалык ж.б. соодагерлер дагы сөзсүз түрдө хандын казынасына **бажы** акысын төлөшкөн. Натыйжада ал кыска убакытта эсеп жеткис көп байлык топтоого үлгүрөт. Анын жеке өз энчисине таандык 4-5 мин кою, 2 минден ашун жылкысы, ата-бабаларынан мураска калган казына толо алтын, күмүш асыл буюмдары, мал-мүлкү болгон [41].

Ормон хандын ички саясаты негизинен уруулар арасындагы мамилелерди жөнгө салып, өз ара жоолашууларга жол бербөөгө, өлкөдө бейкүттүктуу, тынчтыкты камсыз кылууга жана жылкы тийип, мал уурдоону, барымта кылууну ж.б. коомдун тынчын алчу адат-мыйзамдарды, тартип бузуларды тыюуга багытталган. Белгилүү өлчөмдө анын мындай саясаты Белек Солтоноев баса көрсөткөндөй үзүрлүү болду. «Ормон хан болуп турганда — деп жазат ал, - солто, саяк, бугу, таластык кыргыздардын арасында уурулук, майдалап жылкы алышын эске албаганда эч чатак болгон эмес. Казак менен болсо да уруш кылбастан, Кененсары өзү келип урушкан үчүн аны менен согушуп, чон уруш болбогон» [42].

Ормон хандын ички саясатынын дагы бир өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы — кыргыз урууларын бирдиктүү хандыкка бириктирип, биримдигин чындоодо күч колдонбогондугу. Антүүгө али анын мүмкүнчүлүгү жок болгон: түздөн-түз ага баш ийген, мамлекеттин эсебинен кийим-кече, курал-жарак, тамак-аш, унаа менен жабдылган туруктуу аскер бөлүктөрү түзүлгөн эмес. Ошондуктан Ормон хан тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, кенешүү аркылуу, элдик каада-салт, адат - нарктарды колдонуп уруу башчыларын убактылуу болсо да баш ийдире алды. Кээде ал текеберчилик кылгардарды ар кандай айла-амалдарды пайдаланып, опузалап жүрөгүнүн үшүн алчу, мыйзамды бузган күнөкөрлөрдү айыпка жыгып, орго салып, өтө коркунучтуу кылмышкерлерди өлүм жазасына тартчу. Элдик санжыраларда эпке келбеген ээнбаш ууруларды элинен бөлүп, бөлөк жерге көчүрүп жиберген учурлары тууралуу маалыматтар да кездешет.

Анын «Ормон опуза» деген мындай ыకмаларын алгачкы кыргыз тарыхчыларынын бири Османалы Сыдык уулу мындайча мүнөздөйт: «Эчен төөлөргө курал жарагын жүктөтүп, кан сөөлөтүн көрсөтүп, дар куруп, адам өлтүрмөккө азиrlenип, жаки бир калк-

ты чаап, аны талоон кылууга даярланып жаткандай түр көрсөтүп, ар түрдүү акыл айла менен опуза көрсөтүп жүргөн себептүү «Ормон опуза» деген сөз калыптыр»[43].

Ормон хан мамлекет башчы катарында өлкөнүн калкынын турмушун жакшыртууга, чарбанын ар кандай тармактарын өнүктүрүүгө, илим - билимди эл арасында жайлутууга, калкынын маданий денгээлин көтөрүүгө кам көргөн. Элди бир беткей мал багуу менен гана чектелбей, жер айдал эгин эгүүгө, дыйканчылык, соода-сатык кылууга, өнөр үйрөнүүгө үндөгөн. Кыш оор болгон жылдарда калк кыйналбай өзүн-өзү азық-түлүк менен камсыз кылуу учун Фергана, Кашкар, Кулжадан үрөн алдырып келип, аштык айдалган аянтарды кенейтүү боюнча чараларды көргөн. Буга анын оруս генералдарына жөнөткөн каттарындагы кабарлар күбө [44]. Ал өзү да жаш чагынан эмгекти сүйгөн иштерман, чарбачыл киши болгон. Айрыкча жаз маалында төлдөгөн малга, кош чыкканда жер айдоого жана эгин себүүгө каттуу көзөмөлдүк кылган. Бекеринен анын ар дайым айта жүрчү «ат сыйлаган жөө калбайт, аял сыйлаган ачка калбайт»-деген сөзү ылакап кепке айланып кетпесе керек.

Ормон хан эл арасында сабаттуулукту күчөтүүнү көздөп Анжиян, Намангандык медреселерден билимдүү молдо чакыртып балдарды окутууга, жаштарга кыргыздын тарыхын үйрөтүүгө аракет жасаган. Анын атайын тапшырмасы боюнча Намангандан чакыртылып келген молдо «Жооп наама» атуу тарых китебин жазганы маалым. Жалпы жонунан диний мүнөздө болгонуна карабастан, ал китепте Тагай бийден тараган кыргыздардын тарыхы, солто, бугу, саяк, сарыбагыш, азық, черик, конурат, монолдор ж.б. уруулардын ата - теги кыскача баяндалган. Кол жазма түрүндөгү бул китепче жазылыгы бир карыш, узундугу үч куличтан ашык бири-бирине желимдеп улаштырылган сары кагазга жазылган. Белек Солтоноев 1898-1899-жж. ал кол жазманы таап, Абулгазы бахадур хандын «Түрк санжырасы», В.Бартольдун «Жети-Суу тарыхы», Н.Аристовдун, В.Радловдун эмгектери менен бир катарда «Кызыл кыргыз тарыхын» жазууда колдонот.

Өнүгүп-өскөн өлкөлөргө кыргыз эли келечекте билим алуу, илим үйрөнүү аркылуу гана тендеше алаарын Ормон хан алдын ала көрө билген. Бул өнүттө Османалы Сыдык уулунун жогоруда аталган китебинде кызыктуу маалыматтар бар. Ал тарыхчы Ормон хан элди жаман адаттардан арылууга чакырганын, жаштарга «арақ акылды алат, ичпегиле» - деп акыл айтканын, өзү да

аны ичпей үлгү көрсөткөнүн белгилейт [45]. Ал эл арасынан чыккан таланттуу кишилерди: ырчы, чон комузчуларды, чоорчу, керней, сурнайчыларды урматтап, алар үчүн кам көргөн жана өз айланасына топтогон. Хан ордосуна анын буйругуна ылайык Ак-Талаадан Тоголок Молдонун чон атасы комузчу, төкмө-акын Музоокени, кийинки алп манасчы Сагынбайдын атасы Орозбакты көчүрүп келишкен. Уулу Сейилкан чебер комузчу катары таанылган. Ал айтылуу Арстанбек Буйлаш уулу менен бирге жүрүп, кол ойнотуп комуз чертишкен. Кызы Кулан таланттуу жамакчы жана кошокчу болгон.

Ормон хандын коомдук-саясий көз караштарын анын замандашы кадимки Калыгул Олюянын месел, санат - насыяттарынан баамдап байкаса болот. Калыгул Бай уулу (1785-1855) хандын аталаш агасы, ақылгөй кенешчиси, мамлекеттик ишмердигинин, кыялжоругунун, хан катары касиеттеринин күзгүсү болгон. Калайык калкдагы, калктын башчысы Ормон хан дагы Калыгул Олюяны кадырлап-баркташ, абдан урматтап сыйлашкан. Эл арасында айтылып калган маалыматтарга караганда Ормон хан түйүндүү, чиеленишкен эң татаал маселелерге такалганда андан кеп-кенеш сурап, айтканын укуу [46]. Атүгүл, 1842-ж. Ормонду хан көтөрүү аземинде көпчүлүктүн өтүнүчү боюнча ал жаны ханга төмөндөгүдөй наасат айткан эле:

Ормон ханым, угуп кой,  
Адилеттүү хандан бол.  
Арамдык кылган адамды,  
Аябастан айтып кой.  
Өзүнө жетет өз малын,  
Башканы коюп, аны сой.  
Атагың кетет алыска,  
Кыйшайбастан калыс бол.  
Хандык деген улуу жол,  
Дагы айтамын калыс бол.  
Ушак-айын көп болот,  
Мына ошондон алыс бол.  
Эл-жеринди коргогон,  
Адилеттүү хандан бол!  
Ак менен караны ажыраткан,  
Акылдуу хан бол!  
Бирөөнүн сөзүнө кирип,  
Калыстыктан кетпе.

Ачыгына жетпей,  
Алдына келген ишти чечпе.  
Адилеттүү, калыс,  
Кең пейил, ак жолтой хан бол! [47]

Насааттын мазмунунан Калыгул Олужа жалпы қыргыздын ханыны элине алынган хандарга таандык артыкча касиеттерге ээ болууга, адилеттүүлүккө, чынчылдыкка, кемчиликти бетке айткан калыстыкка, берешен - жоомартыкка, кең-пейилдикке, эл-жерди коргоого, ақылмандыкка, даанышмандыкка умтулууга үндөгөнү көрүнүп турат. Ормон хан мамлекетте коомдук тартипти чындоо максатында кәэде карапайым букара калкка қысым көрсөтүп, зордук-зомбулук қылган, каардуу катаал ыкмаларды да колдонгон. Ошондой терс көрүнүштөрдү, кыял - жоруктарды Ормон хандын көнүмүш адатка айландыруусуна жол бербес үчүн, анын ханга багышталган мынданай накыл кеби алиге элдин эсинде:

Оюна алып билип жүр,  
Уруп жүргөн малайды.  
Көп кыйнаба кулунду,  
Угуп жүргүн мунумду.  
Кезек келип калбасын,  
Кегин кокус албасын!  
...Ойлосончу, кан Ормон,  
Карап турсам кан соргон!  
Арты кайдан ондолгон.  
Өзүндү өйдө көтөрүп,  
Өйдө кылба өзүндү,  
Алдың кийин ойлонуп,  
Абайлагын сөзүндү.  
...Айтканымды эсине ал,  
Кедейлерге көзүн сал! [48]

Мында Калыгул Олужа ханды калкына, айрыкча кедей-кембагалдарды кыйнабай кайрымдуу, кул-куңдөргө күйүмдүү, жөнү жок куу чирен, текебер болбой, бой көтөрбөй кичи пейил, ак көнүл айкөл, сак болууга, ойлонуп иш кылууга чакырган.

Анын төмөнкү саптары да Ормон ханга арнаап айтылган сыйкатанат:

Жакшы чыккан азамат,  
Элин билээр.  
Элин билген ал адам,  
Билим билээр.

Окуп карап ойлонуп,  
Илим билээр.  
Эчен түрлүү адамдын,  
Тилин билээр.  
Чыгып турган ал адам,  
Чынар болоор.  
Чымчык сайрап чынарга,  
Булбул коноор.  
Түбү жоон тамгалуу,  
Терек болоор.  
Көлөкөсү көп жанга,  
Керек болоор.  
...Улук адил болбосо,  
Убара болот эл карып.  
...Жакшы болсон жердей бол,  
Баарын чыдап көтөргөн.  
Таза болсон суудай бол,  
Баарын жууп кетирген.  
Ырыс алды ынтымак,  
Ынтымагын болбосо,  
Алдындан таяр алтын так! [49]

Арийне Калыгулдуун бул айткандары Ормон хандын көкүрөгүн өйүгөн ойлору менен окшош экени чындык. Ормон хан дагы жаштарды окутуп билимдүү кылууну, «жигитке жетимиш өнөр аздык кылат» деген накыл кепти көп айтып, илим, өнөр үйрөтүүнү, келечекте элинин керегине жараган жарандарды тарбиялоону көздөгөн. Ал эл-журттун ээси сыпатында сөз көтөрүмдүү, адилет болууга элдин көз алдында абийириң таза алып жүрүүгө, эл ичинде ынтымакты чындоого көп күч жумшаган.

Анын өзү баркына жетипabdan сыйлаган Кусубалды деген улуу аялы төрөгөн Үмөталы, Чаргын, кийинки зайыбынан туулган Аалы, Үсөн, Бакал, Уулбала аттуу кичүү казак аялынан төрөлгөн Сейилкан деген балдары, Кулан баш болгон бир нече кызы болгон[50]. Балдарын жаш чагынан эл аралатып, жер таанытып, каада-салт, адат-нарктарды, бийлик жүргүзүүнүн сырларын үйрөткөн, аларга Ата Журтту жоодон коргоого дайым даяр, кармаштан эч жалтанбас эр жүрөк жана айбаттуу баатыр болгудай таалим - тарбия берүүгө аракеттенген.

Тилекке каршы, XIX к. орто ченинде Ормон хан түзгөн өз алдынча кыргыз мамлекети түбөлүктүү болбоду. Анын өсүп-өнүгүшүнө, чындалышына бир катар себептер тоскоол болду.

Бириңчиден, хандыктын бирдиктүү аймагы, административдик-аймактык бирдиктери, мамлекеттик бийлик органдары менен кызматтары жана чек аралары акыр аягына чейин текталган эмес. Мамлекеттүүлүк үчүн өтө зарыл мажбурлоочу каражаттары, аскер күчтөрү калыптанып бүткөн жок.

Экинчиден, хандыктын карамагындагы аймактардын ортосунда тыкыс жана үзгүлтүксүз чарбалык байланыштар түзүлө албады.

Үчүнчүдөн, этникалык аң-сезим али көчмөн элдерге мүнөздүү эки ача бойдон кала берген. Бул бир эле учурда өзүн бирикмидиктүү элдин жана уруунун уулу катары эсептеген кош түшүнүк толук жоюлбай, атүгүл уруулук кызыкчылык кәэде үстөмдүк кылчу деңгендикке жатат. Буга Ормон хандын кайғылуу тагдыры далил.

Төртүнчүдөн, кыргыз арасындагы саясий күчтөрдүн төн салмактуулугу хан тарабынан өз бийлигинин чектелишин каалабаган, керт башынын кызыкчылыгын жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгынан артык көргөн айрым коомдук - саясий ишмерлердин сепараттык аракеттерине жол ачкан.

Бешинчиден, Ормон хан мамлекеттик бийликтин борбордук органдарын элестетчү «мекеме», «кызматтарга» негизинен өз жакындарын тартып таасирдүү уруу бирикмелеринин жетекчилери чetteтте қалган. Мынданай абал таарынычтардын келип чыгышына, көп өтпөй Ормон хандан алардын оолакташына, мурдагыдай бийлигин толук сактап калууга умтулуусуна ынгайлуу шарт түзгөн. Бирок, ошондой болсо да Ормон хандын ооматы жүргөн учурда кыргыздардын арасында чыр-чатактар тыйылып, ич ара мамилелер бир калыпка түшүп турукташат.

Алтынчыдан, чет өлкөлүк тыңчылардын «бөлүп - жар да, бийлей бер» деген принципти туу туткан баскынчыл саясатка ылайык тымызын ичен иритме иштери да кыргыз уруу бирикмелеринин жаныдан жандана баштаган ынтымагын ыдыратканы шексиз.

Жетинчиден, кыргыздардын көз каранды эместигин жарыялап, өз бетинче хандыгын түзүп, элине эш тутка болуу аракетинен акыры майнап чыкпай калганына карабастан, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында Ормон хандын опол тоодой орду бар. Анын эн башкы синирген эмгеги байыркы ата-бабалардан калган мамлекеттүүлүк идеясына жаны дем берип жандандыргандыгында, кыргыздардын этникалык аң-сезимин өстүрүүгө, улуттук арнамысын ойготууга бүткүл күч-кайратын сарптап, атүгүл өмүрүн арнаганында.

Эгемендүү, көз каранды эмес мамлекеттин негизги белгилеринин бири – анын өз алдынча тышкы саясаты. Өз мамлекеттин жаныдан түзгөн элдин көз каранды эместигин өзгө элдер, коншу өлкөлөр тааныганда гана ал мамлекет анык өз бетинче мамлекет боло алат. Өлкөнүн бейкүттүгүн, чек аралардын коопсуздугун коргой алгыдай анын күч-кубаты да жетиштүү болушу зарыл. Айрыкча ички, тышкы чатактардын коркунучу жоюлбай, жоокерчилик өкүм сүргөн ошол өткөөл доордо эл башында ары ақылдуу, ары айлакер, кылдат дипломат, жөн билги жол башчы, согуштук искусствоңу башкалардан артыгыраак билген, далай жолку ич ара касташкан кагылыштарда такшалган, кыйла кыйынчылыктарды баштан кечирип, турмуштун ысык-суугуна бышкан жетекчи туруш керек эле. Ормон хандын дал ошондой касиеттери бар болчу. Анын дипломатиялык ишмердиги жана каардуу хан Кененин калың колун кыйратуу учурундагы аскердик өнөрү буга далил.

Ормон хан көтөрүлгөн кезде кыргыз жерине коншу өлкөлөр туш тараптан көз артып турганы белгилүү. Кокон хандыгы XIX к. 50-жж. башынан тартып кайрадан аркалык кыргыздарды өз бийлигине баш ийдирүүгө, бул тарапта үстөмдүгүн калыбына келтирүүгө аракетин күчтө баштаган болчу. Цинь императору дагы кыргыз ээлигинен эртөлөп өз «энчисин» алууну эңсеген.

XIX к. 20-50-жж. Цинь империясына каршы тынымсыз боштондук күрөшүн жүргүзгөн, Чыгыш Туркестандык кожолор да Ормон ханга кайра-кайра жардам, аскер сурап кайрылып туршкан. Бул маселеде кыргыз ханы коншу мамлекеттин ички иштерине кийлигишпей, чатактан алыс, оолак болууну, Кытай сыйяктуу чаң өлкө менен тынчтыкта жанаша жашоону көздөгөнү анын кашкарлык кожолорго кылган кылдат мамилесинен даана көрүнүп турат. Буга анын Россиянын Батыш Сибирдеги чек ара начальниги, орус генералы Вишневскийге жөнөткөн катындағы кабары күбө. Анда мындай деп жазылган: «Бизге коншулаш Кашкар аймагын Кожо ээлеп алды. Белгилүү болгондой ал бизден жардамга аскер сурап, согуштан корккондуктан баардык манаптарга белектерди жиберди. Биз болсо жардамга барууну каалабайбыз деп жооп бердик»[51]. Абыдан сак жана аяр хан Кокон хандары менен да тен ата мамлекет башчысы катары мамиле кылган. Кокондук хандар, аким, бектер ага минбашыга тендеш «парваначы» наамын ыйгарып, кымбат баалуу белектерди тартуулап, өз бооруна тартууга канчалык жан үрөп аракет

кылганына карабастан, Ормон хан аларга анчейин жибиген эмес. Тескерисинче кокондуктарды тоготпой өз бетинче саясат жүргүзгөн.

Атүгүл хан көтөрүлгөндөн көп өтпөй Кокон хандыгынын өтө коркунучтуу жоосуна айланып, өлкөнү чет жерлик душмандардан тазалоо максатында Көтмалдыдагы кокондук аскерлер турчу чепти талкалап, өрттөп салган [52]. Ага удаалаш аскер башчыларынын бири Алибек баатыр башкарған Ормон хандын аскерлери Куртка чебиндеги кокондук сарбаздар менен бир нече күн согушуп, женишке ээ болушат. Куртканы кыйратту учурунда олжо кылынган мылтык, кылычтарды аскерине арнат каттырып койгон [53]. Ошол эле 1842-жылы кыргыздар Каракол, Барскоон жана Конур-Өлөн чептериңен кокондук аскерлерди кууп чыкканы белгилүү.

Кийинчөрээк, 1847-жылы Кенесарыны жөнгөндөн кийин Ормон хан Кокон хандыгынын душмандык аракеттерине карши кайрадан күрөшкө куралдуу аскер топтолп камына баштагандыгы жөнүндө тарыхий так маалыматтар бар [54]. Ошондо хан Кененин чапкынында кыргыздардын женишке жетишинин натыйжасында жаныдан Улуу Жүздү толук каратып, Ормон хан менен мамиле түзө баштаган орус генералдары Кокондуктарга карши күрөштө анын женээрине ишенээрин, ага ийгилик каалашарын, керек болсо колдоо көрсөтүүгө аракеттенишээрин билдиришкен [55].

Айтмакчы, С.Абрамзон адилет белгилегендей кыргыз хандыгынын такталып белгиленген аймактык чек аралары болгон эмес. Ар кандай саясий окуяларга, ички карама-каршылыктарга байланыштуу чек аралар тез-тез өзгөрүп кетчү. Бир гана хандын бир туугандары – «Ниязбектин сегиз беги» былк эттирбей башкарған аймактын чеги өзгөрбөй кала берген [56]. 1842-жылкы куруттайда Ормонду хан көтөрүүгө катышкан уруу бирикмелеринин жол башчыларын эске алсак, анда хандыктын курамына Чүй, Талас, Кетмен-Төбө, Ысык-Көл, Кочкор, Жумгал, Нарын, Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Ат-Башы өрөөндөрү киргөн. Бирок ар дайым эле алардын баардыгы хандын ою менен болуп, айткан буйруктарын так, кынтыксыз аткарып турушкан жок. Көчмөндөрдө борборлошкон бекем бир кишинин бийлигине умтулганга караганда, көпчүлүк учурда белүнүп-жарылуу, бытырандылыкка жүткүнүү күчтүүлүк кылып кетээри алардын саясий тарыхынан жакшы белгилүү.

Хандыктын чордонунда жайгашкан Ички Төнир-Тоодогу Ысык-Көлдүн күнгөйү менен батыш тарабы, Жоон-Арык (Коч-

кор), Оттук, табигый чеп сымал роль ойноочу Кара-Кужур түздөн-түз Ормон хандын өзүнө таандык ээлиги эле. Анын бул ээлигинин батыш тарабында тууганы Төрөгелдинин, жана саяктардын, түндүгүндө Жантайдын, чыгышында Боромбай башкарған бугулардын, түштүгүндө черик Ажыбек баатырдын айылдары жайгашкан [57].

Ормон хан Кашкар, Кокон, казактар тараптагы чек араларды бекемдеөнү көздөп, Курткадан, Көл өрөөнүнөн кокондук кошуундарды сүрүп чыккан, Сан-Ташка таштан коргон курдурган [58]. Каркырадагы чек арага көз салууну кан кудасы Боромбайга, Ак-Сай, Арпа аркылуу өткөн чек араны кайтарууну улуу баласы Үмөталалига тапшырган. Ормон хандын Иле өрөөнүнө көчүп барышынын башкы максаты да қыргыз — казактын жеринин чегин ажыратуу болгон. Анын «Иле жүрүшүн» айрым окумуштуулар казактын албан, субан уруулары таштап кетип ээн калган жерди ээлеп алуу үчүн көчүп барган деп чаташкан ойду айтып жүрүшөт. Ал эми чындыгында анын максаты Жунгар хандыгынын запкысына чыдабай XVIII к. 20-30-жж. қыргыздар Ала-Тоодон сүрүлгөндө жана андан 50 жыл кийинки Аблай хандын чапкынында казактардын карамагына өткөн қыргыздын Иленин башындагы жерлери - Сары Токум, Үч Арадалы кайтарып алуу жана қыргыз мамлекетинин ээлигин кенеиттүү эле. Бул маселени ал орус төрөлөрү менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу чечүүнү көздөгөн.

Чөлкөмдө эл аралык абалдын барган сайын курчуп бара жатканын байкаган кылдат дипломат Ормон хан 40-жылдардын аягынан тартып Россиянын күч кубаттуу өлкө экенинен көзү жетип, аны менен жакындашып ынтымак түзүүнү чечкен. Анын мындаи аракетине Кокондуктардын қыргыз жерине жаны жортулдарды уюштурууга камынуусу да түрткү берген. Белгилүү өлчөмдө қыргыз ханын өз тарабына тартууга орус төрөлөрү да кызыккан. Ошондуктан Россиянын айгышкан жоосу хан Кененин аскерин талкалагандыгы үчүн 1847-ж. падыша өкмөтү Ормон ханды алтын медаль, мактоо баракчасы менен сыйлап, алтын жакалуу чепкен тартуулаган [59]. Мындан тышкary ага кийинчөрээк подполковник наамы ыйгарылган [60]. Ошол кат-кабар алмашуулардын учурунда орустар менен қыргыздардын ортосунда татар молдо Галим Якубов жана казак султанды Рүстөм Абулфеизов ортомчу болушат [61].

Ал эми 1851-ж. декабрда Иле өрөөнүнө 600 түтүн айылы менен көчүп келип Челек суусунун боюна жайгашкандан кийин, 1852-ж. 24-марта Ормон хан Россия императоруна мындаи өтүнүч кат ме-

нен кайрылган: “Чоң ордонун дуулаттарынын жана албандарынын бир бөлүгү өткөн жылы Россиядан қыпчактарга качып кеткенин жана Ала-Тоонун күн чыгышындагы, Иленин сол тарабындагы Чарын суусунун күймасынан тартып батышта Каскелен суусуна чейинки жерлер бошоп калганын утуп, биз элибиз менен кенешип... ушул (өткөн) жылы декабрда етө суук мезгилде Ала-Тоону ашып калын кар кечип көчүп келдик... биз кара қыргыздар деп аталган элге казактар қыпчактарга качып ээн эркин таштап кеткен, же Чарын менен Каскелен сууларынын аралығындагы биз тарараптагы кыштоолор менен жайлодорду берүүнү суралыбыз. Эгерде суралы жерлер бизге берилсе, анда Күнгөй, Тескейдеги жана Чүйдөгү калган эл дагы мында келүүгө даяр... Мен Жумгал, Кочкор, Нарын жана Кетмен-Төбө өрөөндөрүндө көчүп-конуп жүргөн қыргыздар менен кабарлашып турам. Алар дагы мында көчүп келүүнү каалашат” [62].

Батыш Сибирдин генерал-губернатору Г.Х.Гасфорд падыша өкмөтүнө Ормон ханды формалдуу түрдө орус букаралыгына кабыл алууну, Кенесарыны жок кылууда сицирген эмгегине жараша чин, **ага султан** наамы ж.б. сыйлыктар менен сыйлоону сунуш кылган [63]. Анын ою боюнча Иле өрөөнүндөгү жерлер Ормон ханга биротоло берилсе Чон ордо (Улуу Жүз) казактарынын арасында орус бийлигинин бекемделиши үчүн онтойлуу болмок. «Манап Ормонго қыпчактарга качкан казактардан ээн калган ошол жерлерди берсек, - деп жазат Г.Х.Гасфорд – казактарды қыргыздардан биз коргогон алардын жерин баалап-барктай билүүгө мажбураа-ры шексиз...Иледе бекем таяныч пунктубуз жок болгондуктан, биз ал жерде өзүбүздүн талаптарыбызды аткарта албайбыз, демек Ормондун өтүнүчүнө макул болбогон күндө да аны кетире албайбыз, ал эми анын ал жерде турганы... башка казактарды жакшылып ооздуктоого кызмат кылышы мүмкүн» [64]. Ормон хандын айылы Иле-деги Челек өрөөнүндө эки жай (1852-1853) эгин эгип, 1853-ж.күзгө жуук Ысык-Көлгө көчүп келет. Ал кийинки жылдары дагы орус төрөлөрү менен кат алышып, өз ара байланышты үзгөн эмес[65].

Онтойлуу учурду Росиянын кызыкчылыгына ылайык пайдаланууга маш болгон Батыш Сибирдеги орус бийлиги Ормон ханды башкарған калкы менен бирге өз букаралыгына киргизүүгө аракет кылат. Алсак, Батыш Сибирдин генерал-губернатору Г.Х.Гасфорд 1853-ж. 3-июнда Чон Ордонун приставы, ал кездеги майор Перемышльскийге бул өнүттө атайын көрсөтмө кат жөнөтөт. Катта ага мында көрсөтмө берилген: «Эгерде сиз Ормондун Иле өрөөнүнөн көчүп кете элек экенине ага жөнөтүлгөн Тархан аркылуу ынсан-

ныз, анда Ормонду анын бийлигиндеги эли менен бирге Россиянын букаралыгына кабыл алуу жана Улуу урматтуу императорго берилгендиги тууралуу ант бердириүү үчүн эки рота жөө аскер, эки жүз казак-орус аскерлерин, атчан артиллерилюу бир взвод жана эки ракеталуу станок жөнөткүлө...

Аскерлердин жылышы Ормонду жана ага караштуу кыргыздарды чочутпасын десек, анда ага жана бөлөк кыргыздарга андай кадыр-барткуу жол башчыны букаралыкка кабыл алуу маанилүү окуя катары татыктуу сый көрсөтүүнү талап кылаарын алдын ала эскертип койгула.

Ормонго баргандада сиз Чоң Ордодон карызга алып (Улуу Жүз казактарынан – Θ.Т.) бир нече көркүү өргөө көтөрүшүнүз керек; бирди манаптын өзү жана анын балдары үчүн, ал эми эки же үчтүү уруулардын жол башчылары-бийлери менен ардактуу кишилери үчүн.

Ормон менен ардактуу адамдарды айтылган өргөөлөргө чакырып келгендөн кийин аларды Россиянын букаралыгына кабыл алуу жана Чоң ордонун Чүй суусунан ары качкан казактары калтырып кеткен жерлерди Ормонго бекитип берүү жөнүндө чечимди (Падыша Өкмөтүнүн – Θ.Т.) жарыялагыла. Алар (жерлер – Θ.Т.) Сизге белгилүү болгондой манап Ормонго мураска өтчү ээлик катары берилбейт. ... баардык жерлер Өкмөткө таандык экенин, ... кыргыздарга ал жерлерде көчүп-конуп жүрүүгө гана улуксаат бе-рээрин... түшүндүргүлө... ... Таасирдүү (кишилерге – Θ.Т.) белектерди тартуулагыла жана Ормонду... кызматына жараша чин ала-рына үмүттөндүргүлө...» [66]. Орус мамлекетинин түпкү максаттарын түшүнгөн жана окуялардын келечекте кимдин пайдасына өнүгө турганын алдын-ала көрө билген Ормон хан дагы бир ирет өзүнүн абдан аяр, сак саясатчы экенин көрсөттү. Ал 1953-жылы күзгө жуук (сентябрь) Ысык-Көлгө көчүп келет да майор Пере-мышльскийге Үмөтаалы баш болгон ардактуу кишилдерден куралган элчилерин жөнөтүп, Россиянын букаралыгына азырынча өтө албай тургандыгын сыйлык сыпаа билдириген [67]. Анткени ал Россия сыйктуу күч-кубаттуу өлкө менен жоолашып мамилени бузгусу келген эмес.

Ошол кезде, т.а. 1853-1854-жж. Жети-Суу аймагында Кокон хандыгы менен Россия империясынын ортосунда тентайлашуу күчөйт. Анткени Кокон хандыгындагы узакка созулган ички чыр-чатактын натыйжасында кыпчак Мусулманкулдун жааты биротоло женилген соң Кудаяр хандын абалы жакшырып, ал кыргыз, казактарды өз

тарабына тартууга, кайрадан бийлигине имерүүгө умтула баштыйт. Айрыкча 1854-ж. алгачкы айларында Ташкенттен кокондук аскерлер Чүйгө жөнөөрү, Олюя-Ата менен Меркеге азық-түлүк жана аскерлер топтолуп жаткандыгы тууралуу кабарлар көбөйгөн. Ошондой тарыхий маалыматтарга караганда Кокон хандыгы Орто Азияны көздөй Иле тараптан улам жакындап келе жаткан орус аскерлеринин жолун тороону да көздөгөн. Дал ошол жылы Олюя Атага кошумча 600 сарбаз келген. Мындан тышкary Кокондон атайын жөнөтүлгөн хандын өкүлдөрү бугу, солто, сарыбагыш айылдарын аралап аларды орус аскерлерине каршы түкурушкан. Өз максаттарына жетиш үчүн Кокондуктар кыргыз манаптарына кымбат баалуу белектерди, Ормон ханга алтын чөгөрүлгөн ээр токулган аргымак тартулашкан [68]. Бирок ал алардын айтканына көнбей өз бетинче саясатын жүргүзө бергени белгилүү. Атүгүл кокондук төрөлөр Перовск фортунда 1853-ж.декабрда орус аскерлери менен кармашта женишке жетишкендиктери жөнүндө жалган кабарды таркатып, Ормон хандын карамагын-дагы кыргыздарды Илидеги орус отрядына биргелешип кол салууга үндөштөт. Ал эми май айында Чүйгө азық-түлүк камдоо үчүн 800 аскер жөнөтүлгөн.

Кырдаал кыйындаганда кокондуктарга эрегишен орус аскерлери да демилгени колдон чыгарган эмес. Көп өтпөй май айынын аягы ченде эле Иледеги отряддын башчысы, Улуу Жүз казактарынын приставы подполковник М.Д.Перемышльский бир рота жөө аскер, 150 казак-орус, 2 атка сүйрөтмө замбирек ж.б. курал алып Аксууга чейин жете келет. Ошондо кыргыздардын жол башчыларын, өзгөчө Ормон ханды өз тарабына тарта албасына көзү жеткен Кокондуктар шашылыш артка кайтып кетишкен болчу. Орус аскерлери болсо Г.Х.Гасфорддун буйругу боюнча жортулду токтотуп, Алматы өзүнүн көздөй жол тартат. Ал жакта алар Верный чебин куруу боюнча жумушту баштамак [69].

Ормон ханга карата мамиледе канатташ казактарды караткан Батыш Сибирдеги орус бийлиги бейтарап өлкө сыйктуу саясатты сактап турду. Анткени Россиянын Кыргызстанды көздөй активдүү аракеттерди башташи үчүн ыңгайлуу шарттар али түзүлө элек болчу.

Ормон хан коншулаш жашаган Улуу Жүз казактарынын султандары менен да ынтымак түзүп, ымала кылууга умтулган. Алсак, 50-жалдарда казактардын кадыр-барктуу жол башчысы, чынгызыд Тезек султан жана Али султан менен элчилик байланыштарды ишке ашырып турганы тууралуу кабарды архивдик даректерден жолукту-

рабыз. Андай документтердин биринде 1855-ж. жазында Ормон хандын Ысык-Көлдүн Күнгөйүндөгү ордосуна Али Султандын эки төлөнгүтү элчи болуп келгени, андан көп өтпөй бугу-сарыбагыш чатагы башталганда алардын туткунга түшүп калганы тууралу жазылып калган [70].

Ормон хандын мамлекеттик жетекчиге мүнөздүү кылдат дипломат катары касиети казак ханы Кенесары Касым уулунун бас-кынчылык жортуулдарынын учурунда даана байкалганы маалым. Опурталдуу ошол окуялар башталаардын алдында кыргыз ханы тектеш эки элдин ортосунда жоолашууга, бейкүнөө көп элдин каны төгүлөөр кагылышууларга жол бербөөгө аракет кылат. Казак элинин көз каранды эместиги учун күрөшүнө дээрлик он жылга жакын жол башчылык кылган хан Кене менен касташууга олуттуу себеп жок эле. Тек, согуштук даярдыгы, курал-жарагы жагынан кыйла артыкчылык кылган падыша аскерлеринен чегинип келип кыргыздарга ачыктан-ачык кысым көрсөткөндө гана анын мындай аксымдыгына каршылык көрсөтүүгө туура келди.

Адегенде Ормон хан Кенесары хандын элчилерин жакшы кабыл алып, каада-салтка ылайык сый-урмат көрсөтөт. Кенесары орус аскерлери менен болгон кезектеги кармашта сокку жеген соң 1845-ж. Улуу Тоо, Тургайдан Иле өрөөнүнө сүрүлүп келген. Көп өтпөй (1846-ж.эрте жазда) ал Иледен көчүп Чүй сүсүсүнүн он жээгиндеги кыргыздарга жанаша Жирен-Айгыр, Курты, Ыргайты, Узун-Агач жана Каргалы колот, жылгаларына конуш которгон. Анын эмки максаты кыргыздар менен Чон ордону (Улуу Жүзду) өзүнө каратуу эле. Ошондуктан хан Кене кыргыздарга элчилерин жөнөтөт [71]. Сайдак-коожо, Чокмор бий жана Есенгелди Саржанов башында турган элчилер кыргыз жол башчыларын Кокон хандыгына каршы биргелешип күрөшүүгө чакырган [72]. Кенесарынын түпкү максаттарын түшүнгөн Ормон хан анын мындай сунушуна макул болгон жок. 1846-ж. хан Кене Ормон ханга элчи жөнөтүп атайын кат менен кайрылат. Катта мындай деп жазылган: «Мында келгендеги максатым жоолашуу жана кан төгүү эмес, кыргыздар менен казактардын күчтөрүн бирге бирликтүү, Кокондон бөлүү жана жалпысынан кокондуктардын кысымынан куткараруу. Бирок эки ортодо кээ бир жагымсыз иштер болуп кетти. Эми биздин ортобузда болгондордун баардыгына мен салават (дооматым жок деп) жарыялайм... Менин кек сактабасымды Калча-бий менен анын 200 жигиттин (мурдагы кагылышта туткунга түшкөн – Θ.Т.) аман-соо бошотконуман көрсөнөр болот. Ушул катты алгандан кийин...мага келип баш ийүү жөрөлгөсүн жасатыла...

Эгерде бул сунуш силерге жакпаса жана жоолашуудан баш тар-тпасанар, анда өз тагдырынарга өзүнөр жооп бересинер...» [73]. Ал эми кыргыз арасында айтылып калган кабарга караганда элчи-лер Кенесарынын орус аскерлерине каршы биргелешип күрөшүү жана анын хандык бийлигин таануу жөнүндө талабын айтып келишикен [74]. Ошол талаптарды талкуулоо үчүн Ормон хан уруу баш-чыларын жыйынга чакырат. Ага бугудан – Боромбай, Балбай менен Өмүр баатырлар, күшчудан - Бүргө баатыр, сарыбагыштан - Жантай, Төрөгелди, Адыл, Калпак баатырлар, Түлөберди, Субанбек, саяктан - Медет, Алыбек, Черикчи баатырлар, солтодон - Жангараач, Тынаалы, Төкөлдөш, Күрпүк, Жетикашкан, Чынгыш, саруудан- Ажыбек, чериктен Ажыбек баатыр ж.б. катышкан. Жыйында Кенесарынын талаптары четке кагылган жана ал кол салса жолун тороп коргонуу тууралуу чечим кабыл алынган. Натыйжада Ормон хан жашым улуу болгондуктан хандык бийликти мага берсин, ал эми калган иштерди Кенесары өзү каалагандай чессин - деп жооп берет [75]. Албетте мындай жоопко хан Кене көнмөк эмес. Каардуу хан Кененин аскерлери көп өтпөй кайрадан Чүй боорундагы эгин эгип күн көргөн кыргыз айылдарына кол салат. Ошондо кыргыздардан 200 киши өлүп, дагы ошончо киши туткуундалган [76].

Генерал –майор Вишневскийге есаул Т.В.Нюхаловдун жөнөткөн рапортундагы маалымат боюнча 1846-ж. Кенесарынын карамагында 20 миң түтүн калк турган. Алардан куралган көп сандаган аскери менен 3 ирет кайра-кайра жортуулуюштуруп, Ысык-Көлдүн күнгөйүнөн, батыш тарабындагы Ак-Өлөндөн тартып Чүйдөгү Иткечүүгө чейинки кыргыздардын тынчын алган [77].

Ушундай кырдаалды өз кызыкчылыктарына ылайык пайдалануу максатында мындагы орус аскер башчылары кыргыздар менен жакындашып, аларды Россиянын эргишикен душманы Кенесарыга каршы чечкиндүү күрөшкө үндөшкөн. Бул тууралуу орус офицеринин 1846-ж. 5-октябрдагы билдириүсүндө мындай деп жазылган: «Жапан (тоолук – О.Т.) кыргыздар Кенесарыдан аларга кол салгана үчүн өч алууну самап... аны талкалоо үчүн өтө көп санда топтолуп жатышат. Алардын мындай оюна колдоо көрсөтүү үчүн мен... бугу - Боромбай Бекмуратовго, сарыбагыш - Ормон Ниязбековго жана солто -Жангараач Эшкожинге кат жөнөтүп, аларды Кенесарыны алар менен орус өкмөтүнүн душманы катары жок кылууга чакырдым » [78].

Ормон хан бул урушта жалпы кыргыз колуна Май-Төбөнүн этегиндеги Кекиликтин - Сениринде өткөн чечүүчү салгылашууда

жетекчилик кылды. Архивдик даректер далил болгондой 1847-ж. февралдын аягы - март айынын башы ченде Кенесары хан 20 мин аскер менен ақыркы жолу жортуулга чыгып, алгачкы учурда айрым жеништерге жетишкенине карабастан ақыры колго түшүп, кайгулуу тагдырга кабылганы маалым [79]. Жантай Карабек уулунун Батыш Сибир генерал-губернатору П.Д.Горчаковго жөнөткөн катынданагы кабарга караганда Ормон хан Токмоктон 4 чакырым аралыктагы (Кара-Конуздун чыгыш тарабында) Май-Төбөгө Байсоорундан согуш башталгандан үч күндөн кийин келет. Ага чейин жоого каршылык көрсөтүү үчүн топтолгон кыргыз жоокерлерин Жантай башкарып турган [80].

Кыргыздын ханынын келиши жоокерлерди көз каранды эместилик үчүн күрөшкө шыктандырып, ого бетер шердентпей койгон жок. Анын буйругу боюнча туш тараптан: Кочкор, Жумгал, Нарын, Ысык-Көл, Талас, Ат-Башы ж.б.аймактардан кошуундар куралып келген эле. Шашылыш чаラлар көрүлүп, аскердик сүр көрсөтөөр айла-амалдар (түнкүсүн от жагуу, күндүз коюу чан чыгаруу, керней тартуу ж.б.) колдонулган, тез арада жоонун колу курчоого алынып азык-түлүк келбей ачка калган. Май-Төбөнү жандай аккан өзөн бөлөк нүкка бурулуп Кенесарынын аскери ичер суудан да ажыраган. Супатай баатыр, Рұстөм султан менен тынчы – жансыздары аркылуу жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларды түн жамынып хан Кенени таштап кетүүгө көндүргөн. Чечүүчү салылашууну карангы киргенде уюштуруп, аскерин жоонун колунан айрымалаш үчүн атайлап бирөңчөй ак көйнөк кийгизип, ураан чакырткан толгомо, ит урушу ж.б. ыкмаларды колдонгон. Анын бул сыйктуу согуштук өнөрү кыргыздарды женишке жеткиргени шексиз. Арийне, жеништин негизги себеби жалпы кыргыз элинин өз эгемендигин коргоого жапырт көтерүлүүсү болгону да анык.

Бул кайтылуу окуялар аяктагандан кийин Ормон хан кыргыз, казак элдеринин ортосундагы мамилелерди ондоого, тынчтыкты калыбына келтирүүгө көп күч жумшайт. Анын мындай эл аралык ынтымакты чындоо, ага доо кетирбөөнү көздөгөн аракети текке кеткен жок. 1847-ж. 22-августта Копал чебинде Ормон хан менен мамиле түзө баштаган орус генералы Вишиневскийдин кепилдиги боюнча кыргыздар менен Улуу, Орто Жүз казактарынын ортосунда тынчтык келишими түзүлөт. Ага Ормон хандын өкүлдөрү катарында Үметаалы Ормон уulu, Жантай Атекин мөөрлөрүн басып, Жангарач Эшкожин менен Токтор Каражунур уulu тамгаларын койгон [81]. Келишимге ылайык эки эл достукта жана тынч жашоого,

малды барымталабоого, талап-тоношпоого жана киши өлтүрүп, кан төгүшпөөгө ж.б. убадалашкан. Келишимден көрүнүп тургандай, аны түзүүгө Ормон хан мамлекет башчысы катары мамиле кылган. Чөлкөмдөгү орус бийлиги аны эгемендүү өз алдынча өлкөнүн өкүмдары катары тааныган десек аша чапкандыкка жатпайт.

Көбүнчө көчмөн элдердин, ошондой эле отурукташкан калктардын орто кылымдардагы жана жаны доордогу тарыхына мүнөздүү көрүнүш – ич ара чыр-чатаң 1855-ж. Ормон ханды да кайгылуу таңдырга кабылтты. Анын өлүмү эн ири уруу биримелеринин кайрадан касташып кан төгүүлөрү менен коштолду. Натыйжада жаңыдан калыптана баштаган кыргыз хандыгы кыйрап калды. Муну алдын-ала сезген Ормон хан эл биримдигин, ынтымагын ойлоп, канырыгы тутөп кызы Куланга мындайча керәэзин айткан экен: «Кулан балам! Сени бугуга менин балдарым кайрадан жибербейбиз десе көнбө. Үмөтәалы элди аздырбасын... Бугу Кылжырдын баласы, зили тууган эле. Өздөрү кайрылбай турган кара муртес жүрт эле. Кокусстан элдиктен биротоло кетип калбасын, эгерде жүртташабыз десе сарыбагыш мен учун намыс кылбастан кия тартып жүрт болсун» [82].

Атүгүл касташкан жосуу хан Кене колго түшүп кыргыз маңаптары ага кайрылып ақыл салганда Ормон хан аны аттап-тондор элине узатып жиберүүнү сунуш кылган. Ал эми казактардын арасында жааралган бир уламышта айтылчу Кене хан Ормон хандын ордо-өргөөсүндө өлтүрүлгөн, же ошондой уламыштын кийинки-синде айтылгандай тириүүлөй казанга кайнатылган деген маалымат [83] тарыхий чындыктан алыс. Көпчүлүк маалыматтарга караганда Кенесарыны жакындарынан ажырап жапа чеккен аялдар: согушта курман болгон жоокерлердин энелери, зайылтары ал турган үйдү курчап алып жазалашкан [84]. Анткени, казак тарыхчысы Е. Бекмаханов адилет баса белгилегендей «Кыргызстанда Кенесары күрөштүн типтүү феодалдык ыкмаларын колдонгон. Анын репрессиясы маңаптарды гана эмес, кыргыз элин мүшкүлгө салган. Ал бүтүндөй айылдарды өрттөгөн, ал аялдарды да, балдарды да аяган эмес... Кенесары Кыргызстанда...элдин каршылык көрсөтүүсүнө кабылды жана ошол аны ойрон кылып, түбүнө жетти» [85]. Ошондуктан Ормон хан элдин эсинде канкор хандын баскынчылыгынан калкалап калган чыгаан жол башчы, көчмөндөргө мүнөздүү согуштук искусствоны мыкты билген кол башчы, Ата Жүрттүн коопсуздугун коргой алган мамлекеттик жетекчи катары сакталып калды.

## ТИРКЕМЕ

1. Акаев А. Кыргызская государственность и народный эпос «Манас». — Б.: АО Учкун, 2002. 185-бет.
2. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы: Тарыхый очерктер. 1-китең. — Бишкек, 1993. 195-б; Закиров С. Кыргыз санжырасы. — Б.: Кыргыз энц. Башкы ред-сы, 1996. 136-бет.
3. О.Сыдык уулу. «Тарих-и Киргизия» КР УИА, Кол жазмалар фонду, №1617.
4. Джамгерчинов Б. Киргизы в эпоху Ормон хана (Из истории феодально-родовых войн киргизов в XIX в.) // Труды ИЯЛИ, вып. I. 1944. —Фрунзе: КирФАН, 1945. 111-130-беттер.
5. Усенбаев К.У. Ормон хан. — Б.: «АЛЛ-Пресс», 1999. 104-бет.
6. КР УИА. Кол жазмалар фонду, инв. № 287. 61-62-беттер.
7. Белек Солтоноев. Аталган китеби, 195-бет.
8. Талызин А. Памятная книжка Семиреченского областного статистического комитета на 1898 г. Т.2. - Верный, 1898. 26-бет.
9. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.-И.З. Оп. 1. д.7. 68-барак.
10. Беделбаев А. Ормон хан - өз доорунун чыгаан инсаны. //Ормон хан илимий эмгектерде жана архивдик материалдарда: Жыйнак. —Б.: Кыргызстан, 2002. 111-бет.
11. КР УИА. Кол жазмалар фонду, инв. № 288-кж. 5-бет.
12. Белек Солтоноев. Аталган китеби, 197-бет.
13. Үсөйүн-ажы. Кыргыз санжырасы. // Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. 2 - том. Түзгөн К.Жусупов. —Б.: Кыргызстан, 1993. 90-бет.
14. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. — Алма-Ата: Гл.ред.Казах.сов.энцикл., 1985. 81-бет.
15. Наливкин. Краткая история Кокандского ханства. —Казань, 1886. 143-бет.
16. Ошондо эле, 146-бет.
17. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, 3-том. 321-б.
18. «Сведения о дикокаменных киргизах, доставленные генерал-губернатором Западной Сибири». // Записки русского географического общества, 1851 г., кн. 5, 141-бет.
19. Ошондо эле; КР БМА. Ф. И-75, оп. 1, д. 52. 6-барак
20. Белек Солтоноев. Аталган китеби, 193-бет; Абрамзон С. У истоков манапства (экспедиционные очерки). //Советская Киргизия, 1931, 1 апреля. 2-бет.
21. Жолдошев Р. Ормон хан баяны. // Аалам, 1992, № 9 (25), 4-б.
22. КР УИА. Кол жазмалар фондусу, инв. № 278-кж. 37-38-беттер.

23. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. – М., 1957. 219-бет.
24. Левшин А. Описание киргиз-кайсацких, или киргиз-казачьих, орд и степей. – СПб., 1832. Ч. 3. 126-127-беттер; Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2001. 71-бет.
25. Белек Солтоноев. Аталган 1-китеби, 195-бет.
26. Аль-Фараби. Избранные трактаты. // Перевод с арабского. – Алматы: Гылым, 1994. 221-222, 266, 289-беттер.
27. Абрамзон С. Аталган макаласы.
28. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы, 2-том. 38,81-беттер
29. Талызин А. Пишпекский уезд. Исторический очерк. (1850-1868гг.). Памятная книжка и адрес - календарь Семиреченской области на 1898 г., т. II; - Верный, 1898. 25,28-беттер.
30. Абрамзон С. Аталган макаласы.
31. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. - М.: Наука, 1965. 98-бет.
32. Левшин А. Аталган эмгеги, 1 бөлүм, 71-бет.
33. Закиров С. Кыргыз санжырасы. 136-бет; Акматалиев А. Ниязбек уулу хан Ормон. // Кыргыз маданияты. № 4. (1515) март, 2003.
34. Белек Солтоноев. Аталган китеби, 196-бет. 2, 30-бет, д.18. 33-бет.
35. Абрамзон С. Аталган макаласы; Казакстан Республикасынын БМА. Ф. И.-3, оп. 1, д. 13. 35-барак
36. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И-2, д. 12, 30-барак.
37. Ошондо эле, Ф.И.-2. оп. 1, д. 12. 27, 30-барактар.
38. Ошондо эле, Ф.И.-2. оп. 1, д. 1, 35-барактар.
39. Абрамзон С. Аталган макаласы.
40. Жолдошев Р. Аталган макаласы. // Аалам, 1992, № 9 (25), 5-бет.
41. Белек Солтоноев. Аталган эмгеги, 196-бет.
42. Ошондо эле, 197-бет.
43. Кыргыз санжырасы/Башкы ред.К.Жусупов. - Б.: “Ала-Тоо” журн. ред., 1992, 164-бет
44. РФ БМА. Ф.38, оп.8, д.19, 6-9,14-15-барактар.
45. Кыргыз санжырасы./Башкы ред.К.Жусупов. - Б.: “Ала-Тоо” журн. ред., 1992, 164-165-беттер.
46. КР УИА кол жазмалар фондусу, инв. № 1354.
47. Акылман Калыгул: Ырлар, акыл-насааттар, даректүү баяндар, илимий изилдөөлөр. / Тұз. С.Мусаев, А.Акматалиев. – Б.: Шам, 2000, 16-17-беттер.
48. Калыгул, Казыбек. Казалдар. / Башкы ред. К.Жусупов. – Б.: «Ала-Тоо» журн. ред., 1992. 6-7-беттер.

49. Калыгул Бай уулу. Элге кенен тараган ырлар жыйнагы.—Б.: «Китеп» Ч.И., 1992. 29, 35, 46, 47-беттер; Мурас. — Ф.: Кыргызстан, 1990. 33-бет.
50. Жолдошев Р. Аталган макаласы. Асаба // Аалам, 1992, № 10-11 (26-27). 5-бет.
51. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-374. оп.1, д. 2920, 46-барак.
52. Валиханов Ч.Ч. Аталган чыгармалар жыйнагы. Т.2, 81-бет
53. Белек Солтоноев. Аталган китеbi, 1-китеп. 194-бет.
54. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-374. оп.1, д. 2920, 55-барак.
55. Ошондо эле, 56-бет
56. Абрамзон С. Аталган макаласы. // Советская Киргизия, 1 апреля 1931 г. 2-бет.
57. Туркестанский сборник. Т.49. 208-бет
58. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3. оп.1, д.348, 5-барактын арткы бети.
59. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-347, оп. 1, д. 2920, 46-барак.
60. Венюков М.И. Очерки Заилийского края и Причуйской страны. // Записки русского географического общества. Кн.4, — Спб., 1861. 93-бет.
61. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргыстана... 239-бет.
62. РФ БМАТА. ф.38, оп.8. д.6-9, 14-15-барактар; Башкы штабдын Департаментинин фонду, оп.287, д.37. 6-7-барактар.
63. РИТСА. СПб. Башкы архив. 1-7, оп. 6. 1844, д. 1. 3350-барак.
64. Ошондо эле, 3349-3350-барактар.
65. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715. оп.1. д. 15, 108, 133-134-барактар.
66. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3, оп. 1, д.7, 8-барактын арты, 9-9-барактын арты, 10-барак.
67. РИТСА. Ф. СПб. Башкы архив. 1-7. оп. 6. 1854-ж. д. 1. 42-43-барактар.
68. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715. оп.1, д.15, 108, 201-202-барактар.
69. Ошондо эле, д.15, 251-252-барактар.
70. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3, оп.1, д.348, 5-барак.
71. Кенесарин Ахмет. Султаны Кенисара и Садык. Биографические очерки, султана Ахмета Кенисарина. Обработано для печати и снабжено примечаниями Е.Т.Смирновым. — Ташкент: Издание Сыр-Да-

рынинского областного статистического комитета. Типо-Литография С.П.Лахтина.1889. 15-бет.

72. Серебренников А.Г. Материалы к истории завоевания Туркестанского края. Т.В. – Ташкент, 1914. 280-бет.
73. Кенесарин Ахмет. Аталган китең, 17-бет.
74. КР УИА кол жазмалар фонду. № 172 к.ж. 5-6-беттер
75. Ошондо эле, № 172 к.ж. 19-20-беттер.
76. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.2902, 125-барак.
77. Ошондо эле, д. 2909, 203-барак; Кенесарин Ахмет. Аталган китең, 18-бет.
78. Ошондо эле, д. 2902, 126-барак.
79. Ошондо эле, д. 1770, 5-барак.
80. РИТСА. Ф. СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1847, д.1. 19-барак.
81. Сапаралиев Д. Мир испытанный временем. // Слово Кыргызстана. 1997. 22 августа, 3-бет; Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-374, Туркестанский сборник. Т. 52. – Спб., 1873. 347 бет; оп.1. д. 1669, 118-119-барактар.
82. Белек Солтоноев. Аталган китеби. 21-бет.
83. Маев Н.А. Путевые заметки. «От Ташкента до Верного». Ежегодник. Материалы для статистики Туркестанского края. – СПб., 1872 г. вып.2, 347-бет; Вестник Европы, 1871 года, № 8, 119-121, 688-689-беттер.
84. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3.Оп.1, д.348, 4-барактын арты; Туркестанский сборник. Т.52. – СПб., 1873. 347-бет; Вестник Европы, 1871 года, № 8, 688-689-беттер.
85. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40-е годы XIX века; Учебник. – Алма-Ата: Казак университети, 1992 г. Изд.второе. (Изд.первое –1947г.) 334-бет.

### *§ 3. Ажыбек баатырдын кыргыз жеринин чегин коргоодогу ролу*

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев кыргыздардын Бүткүл дүйнөлүк II курултайынын ачылыш аземинде сүйлөгөн төрөн мазмунду сөзүндө “биз кыргыз тарыхынын кеминде жетимиш муунга чейинки катмарын кайрадан калыбына келтирдик. Кыргыздар кылымдардын кыйырынан бери эле дооран сүргөнүн, атугүл кыргыз мамлекети эн кем дегенде биздин замандарга чейинки үчүнчү кылымда эле пайда болгонун ырастаган документтер та-былды жана кенири коомчуулукка таанымал болду”[1] – деп өтө таасын айтып, баса белгиледи.

Ажыбек баатыр ошол жетимиш муундун биринин өз мезгилинде өтөлгөлүү өмүр сүргөн өкүлү. Ал дагы Ата Журттун көз киңиңди көрсөткөн күннөн кийин, майданда 30-40 жыл мурда Алай, Аңжиян, Гиссар, Гулябга сүрүлгөн Аркалык кыргыздар кайрадан Ата Журтка кайтып Ала-Тоону толук ээлекен эле. Тарыхий кабарларга караганда калмак чапкындарынын маалында кыргыз жеринин түштүк-чыгыш тараптагы кыйырын-четки чегин Нарын, Ат-Башы, Арпа, Аксай өрөөндөрүн мекендеген монцолдор, черик уруулары жердеген жеринен кеткен эмес. Сыягы буга аталган аймактын стратегиялык, табигий-географиялык өзгөчөлүгү душмандын аскерлеринин капилеметтен кол салышын кыйындатып, жоолашкан жоого жолтоо болгон чеп коргон сымал ак кар - көк муздуу бийик тоолор менен курчалып туршу себеп болгон шекилдүү. Айттор XVIII к. 60-жылдарынын башы ченде аягы Талас, башы Сары-Өзөн Чүй, Ысык-Көл ойдуну, Ички Тенир-Тоо чөлкөмүндөгү Ат-Башы, Нарын, Ак-Талаа, Тогуз-Торо аймактары менен Кетмен-Төбө жана Суусамыр 100 жылга жакын кыргыздын тынчын алган ойрот калмактардан толук тазаланган [2].

Бирок, көп өтпөй кыргыз жерине көк жал Барак, Бердикожо саяктуу казак султандары көз артып, акыры 1770-1776-жж. аралыгында алар жана айтылуу Абылай хан баскынчыл жортулдарды уюштурғаны маалым [3]. Ошол согушта Ата Журттун эркиндиги

учун күрөшкө Ч. Валиханов баса белгилегендей он менен солго кирген кыргыз урууларынын баардыгы катышкан. Айрыкча буту, сарыбагыш, саяк, солто, күшчү, азык, черик, саруу, чонбагыш, мундуз ж.б. уруу-уруктардан топтолгон кошуундар жоого катуу каршылык көрсөтүп, кан күйгөн кармаштарда кыргыздардын ич ара ынтымагы кыйла чындалган. Ал салгылашуу эл арасында кийин «Жайылдын кыргыны» деп аталып калды [4]. Ошондон тартып дээрлик XIX к. 30-жылдарына чейин кыргыз жерине чет жерликтөр кол салууга батына алган эмес. Убактылуу тынчтык өкүм сүргөн ушундай учурдагы бейкут заманда белгилүү өлчөмдө кыргыздардын турмуш-тиричилиги онолуп, коомдук-саясий абалы жакшырган жана чарбалык-маданий өнүгүшү тездерген. Бул сыйктуу айрым жылыштар, он көрүнүштөр жалпы кыргыз элинин этносаясий жактан аралашып жуурулушуу жарайнынын (консолидация) андан ары күч алыши үчүн ынгайлуу шарт түзгөн. Арийне андай маани-манызы терен процесстерди Улуу инсандардын коомдук-саясий ишмердигисиз элестетүү эч мүмкүн эмес. Анан калса дал ошол доордо Ажыбек баатыр сыйктуу калайыкка аттын кашкасындай таанымал тарыхий инсандар эл арасынан суурулуп чыкпадыбы. Адамдын сирттани Ажыбек баатырдын замандаштары Боромбай бий, Ормон хан, Жантай, Тайлак баатыр, Альмек датка, Ажыбек датка, Бүргө баатыр, Жангарач, Нүзүп бий, Калча бий, ж.б. кыргыздын чыгаан, корөгөч көсөм жол башчылары, мыктылары калкынын камын жеп, элине эш-түтка болушкан, келечек тагдырын ойлошкон, айрым бир жеке таарынычтарга карабастан түпкүлүгүндө ич ара ынтымакты чындоону, биримдикти бекемдөөнү, эн башкысы көз каранды эместикити көздүн карегиндей сактап өз бетинче мамлекет түзүүнү көздөшкөн.

Ушул аруу тилек, ой-максат, мүдөөлөр Улуу тарыхчыбыз Белек Солтоноев аныктаган биринчи баатыр «Адам шери» атагына толук арзыгыдай эрдиктердин ээси [5] Ажыбек баатырдын да көкүрөгүн ойүгөнү анык.

Эл оозунда айтылып калган санжыра - баяндарга, уламыш кептерге караганда ал болжолу 1800-ж. жарык дүйнөгө келген. Атасы Токтобай алкымына жылаажын илинген ак тайлактуу, чуудасы чубалган атан төө, нарлары, короо толо кою, үйүр-үйүр жылкысы бар мал - мүлкүтүү черик уруусунун ашкан байы болбосо да өз оокатына тын, ит-агытып күш салган, айылдаштарына баркы бар мүнүшкөр адам болгон экен. Ал өмүр бою алгыр күш таптоо менен алектенип, аңчылык менен жупуну тиричилик кылган [6]. Бирок ошондой мо-

мун кишинин балдары: Жабагы, Смайыл, Ажыбек, Эшимбек кийин эр жеткенде эч нерседен кайра тартпаган, жалтанбас жалын жүрөк баатыр чыгып Токтобайдын «Төрт кашкасы» атандышат. Бөтөнчө алардын арасынан Ажыбектин эрдиктери эртелеп элге билинип, көпчүлүктүн көзүнө көрүнгөн, көңүлүнө толгон. Атүгүл анын атакданкы тыягы Ала-Тоодон аркы алыста жаткан казактардын айылдарына, быягы Анжиян, Алай Кокон, Кашкарга даңаза болгону белгилүү [7].

Элде «болор бала башынан» деп айтылгандай болочок баатыр өспүрүм бала чагынан эле шок чыгып, айыл арасында бир чети айылдагы ажаан, кабаанак иттерден караманча коркпой тап берген тайманбастыгына ыраазы болуп эркелетүү иретинде «иткубар» атка конгону кокусунан болбосо керек [8].

Ал эми жашы 18 ге келген жигит курагында Ажыбек Токтобай уулу алгачкы ирет анык баатырдык кыялын, кулк-мұнөзүн көрсөткөн. Элдик санжыра боюнча болжолу 1817-1818-жылдары Кокон хандыгы Көгарт ашуусун ашып, Арпа жайлоосу аркылуу Ат-Башыга жортуул уюштурат. Көпчүлүк илимий эмгектерде Кокон хандыгы Борбордук Тенир Тоого биринчи жолу 1831- жылы жазында жортуул уюштурганы айтылат. Ошондо Хаккула минбашы башкарған Кокон колу Фергана өрөөнүнөн Көгарттын белин ашып өтүп Тогуз-Торо, Ак-Талаа, Нарын, Ат-Башы, Кочкор, Жумгалдык кыргыздарды убактылуу караткан. Кийинки 1832-ж. ал Нарын аймагындагы негизги таянычы катарында сарбаздары тура турган Куртка чебин курган [9].

Белек Солтоноев бул жөнүндө мындай деп жазат: «Кокон ханы минбашы, күшбеги деген улуктарын 1807-1810-жылдар чамасында Арка кыргызына жиберип, кыргыз, казак жерине коргон салдырып, ал коргонго аскер жана «эл беги» деген улуктарды кооп, кыргыз, казактан алық-салық жана зекет-үшүр алып турған». Анын жазғанына караганда аркалық кыргыздар менен кокондук аскерлердин ортосундагы алгачкы согуштардын бири 1814-1815-жылдарда Ысык-Атада болот [10]. Демек, жогорудагы санжырада айтылгандай, мындан үч жыл өтүп өтпөй Кокондук кошуундар Ат-Башыга алгачкы баскынчылык жортуулун уюштурганы шексиз. Ал эми женилүү менен аяктаган ошол жортуулдан 10-12 жыл өткөн сон гана, 1831-ж. Хаккула минбашы мындагы кыргыздарды жазалоо жана Коконго каратуу максатында жаны чапкын жасаган. Буга чейин Кокон хандары Омар хан (1810-1822), Мадалы хан (1822-1842) Чыгыш Түркстандагы 1820-1830 жж. саясий окуялар, каш-

карлык Кожолордун (Жангир Кожо ж.б.) кыймылына колдоо көрсөтүү, Талас, Олуж-Ата, Чүйтө чон жортуул уюштуруу менен алагды болгон [11]. 1831-жылы Ат-Башы өрөөнүндөгү Чекендинин талаасында Кокон аскерлери менен кыргыздардын ортосунда чечкиндүү салгылашуу болуп Ажыбек баатыр душманга оор сокку урган. 1832-ж. Ак-Сайдагы Чычаардын бели менен Эшик-Арттын ортосундагы салгылашуу болгон жер эл арасында «Ажыбектин чаар муруну» деп аталып келет.

Кайрадан Ажыбектин адепки эрдигине кайрылсак, эзелки салт боюнча каршылаш тараптардын ортосунда кармаш башталаардын алдында болуучу эр сайышка жекеге эл башчылардын жашсын, сага али эрте деп тыйганына карабай чыгып адегенде Калдан баатырды, андан соң Жалил баатырды, акырында кол башыны кошо женип, жоолашкан жоону чегинип кетүүгө аргасыз кылган. Ошондун тартып анын зоболосу жогорулады, калк ичинде кадыр-баркы болуп көрбөгөндөй көтөрүлүп, жомоктогудай жогорулайт. Анын атакданкы бара-бара алыс-жакындагы коншу өлкө, элдерге угулуп, өлүмдөн кайра тартпаган көк жал баатырдыгы тууралуу ар кандай аныз кептер эл арасына желип өтчүү желдей тез, шайды оодарчу шамалдан бат тарайт. Ошондуктан буга чейин монолдор, черик урууларын бийлеген бийлер көп өтпөй эл менен кенешип бийлиktи Ажыбек баатырга ылайык көрүшкөн [12]. Ага арнап атайын 12 канат ак өргөө тигилип, бий наамы ыйгарылган ал жыйын-топто монолдор, черик манаптары аны мындан ары «баатыр» деп атоо жөнүндө да бүтүм чыгарышкан. Ай түякка ак боз бээ чалынып, бийдин бийлигине баш ийип, айтканын аткарууга шерт кылышкан. Мындаи чон ишенимди, элинин үмүт-тилегин Ажыбек баатыр өтөлгөлүү сүргөн өмүрүндө толук актап, далай жолу калайыктын ак пейил алкоосуна арзыды.

Ал кезде монолдор, черик уруулары кен аймакты ээлеп турчу. XIX к. 60-жж. Ала-Тоо округунун аскердик акиминин Батыш Сибирь Аскер Округунун аскер башчысына 1866-ж. февралда жазган катындагы кабарга караганда «чериктердин жалпы саны 6 мин түтүнгө таяп, алардын конуш-журттары Нарын дайрасынан түштүккө карай Кашкарга кетчү кара жолго катарлаш аймактарда жайгашып, ээлиги аталган калаага бир күндүк жол журуп жеткидей жерге чейин, болжолу ага 50 км. аралык калганча созулуп жаткан. Алардын конуштары көбүнчө Какшаал суусунун боюнда, Күйкө-Турпанда, Ак-Сай, Арпа жана Ат-Башы өрөөндөрүндө, Уч-Кельтебик өзөндөрүндө, ошондой эле аларга катарлаш тоолордо

болов турган» [13]. Бул кезде төрт уруктан: Карагул, Сазан, Акчубак, Үч тамгадан турган чериктерди манап Эшимбек Сарыкулов, Абдраман Ажыбеков (Карагул уулун), манап Карымшак Сазанов (Сазан уулун), манап Кумарбек Тирликов менен Ажыбай Күпиров (Акчубакты), манап Эшимбек Байарстанов башкарчу [14]. XIX к. 70-ж., тактап айтканда 1871-жылы черик волостунун болушу Найман Ажыбековдун билдириүүсү боюнча Ат-Башыга Россиянын букаралыгына өтүүнү каалаган 141 түтүн чериктер көчүп келет [15]. Ал эми Ат-Башылык чериктер 1863-ж. Россиянын курамына киргени белгилүү. Мындан сырткары 1876-ж. июнь айында Жакыпбек Бакдөөлөттүн Жетишаар мамлекетинин (1867-1877) карамагында турган Кашкар чөлкөмүнөн 125 түтүн чериктер (227 эркек, 175 аял, баардыгы 402 киши) качып келген. Алардын качышына Жакыпбектин алык-салыктарынын жылдан-жылга көбөйүшү, ар кандай адам чыдагыс зордук-зомбулуктары (маселен жаш балдарды салык ордуна тартып алып чиновниктерге берип бача кылышкан, беттерине тамга салышкан) себеп болгон [16].

Ажыбек баатырдын көзү тириүүсүндө, 1856-ж. жана 1858-ж. эки ирет Кыргызстанга келип, кийинки келишинде Кашкарга чейин барган Ч. Валихановдун чериктер тууралу мындай деп жазганы бар: «чериктер Кашкарга жана Турфанга (Үч-Турпан – Θ.Τ.), Аксууга жакын жерлерде, Атбашы-Арпа өрөөндөрүндө көчүп жүрүшөт. Чериктердин эң башкы турагы менен эгин аянттары Ат-Башы-Арпа ойдуунан орун алган. Аларды Ажибек, Кармышак башкарат» [17]. Ал эми Ажыбектин көзү өткөндөн кийинки келишинде жазган «Кашкар күндөлүктөрүндө» анын эли «Чериктер өздөрүнүн конуштары боюнча Атбашыда жана Какшаалда көчүп жүрүүчү эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчисинде таасирдүү бийлер: Урус бий, Сасык-Урус, Кенджес менен өтө күчтүү Карымшак; экинчи урукту Турдуке башкарат, ал Кокон бийлигин үстүртөдөн (номиналдуу) гана тааныйт, эч кандай зекет, салык төлөбөйт» [18] - деп баса белгилеген. Чындыгында эле Турдуке Кокон ханын тоготпой онтою келгенде Конкондуктарга кол салып турган. Анын Чыгыш Туркстанда кытайлык цянь-цzionдан (генерал-губернатор) алган кызыл шариги бар эле [19]. Ага 1500 түтүн Атбашы, Арпадагы чериктер карачу [20]. Аларды мурда 1856-ж. чейин Ажыбек баатыр башкарған.

Айта кете турган нерсе – 1831-ж. Хаккула минбашынын жортуулунун натыйжасында Ички Тенир-Тоодо Кокон хандыгынын үстөмдүгү орнотулганына карабастан, Курткадагы кокондук бектин бийлиги анчейин бекем болгон эмес. Атантай, Тайлак баатыр,

Ажыбек баатыр баш болгон саяк, черик, басыз, монолдор ж.б. уруулар көз каранды эместиk үчүн тынымысyz күрөшкө чыгып, Кокондук бектердиң, салыкчы элбеги, ылгалылардын жүрөгүнүн үшүн алып турушкан. Айрыкча Ажыбек баатыр башкарған Атбашылык чериктерден Куртка беги абдан коркуп, өтө чочулап турганы тарыхий даректерде эскерилет [21].

Элдик санжырада айтылгандай Ажыбек баатыр Кокон ханынан келген буйрук-жарлыктарды аткарбай, Курткадагы бектердин айтканын укпай калкын каалагандай башкарып, касташкан душмандан өз убагында калкалай алган. Андыктан кокондук төрөлөр дагы, Кашкарлык кожолор дагы, Синьцзяндагы Цинь императору нун Кытай bogдыханынын наместниги – генерал-губернатору дагы ага абдан аяр, сак мамиле кылып, ынтымак түзүүгө аракет кылышканы талашсыз. Анын үстүнө, көп өтпөй Кокондогу хан ордо-сундагы кезектеги козголондон кийин Аксы, Талас, Чаткалдык кыргыз бийлеринин демилгеси менен 1842-ж. Шералы хандык такты, таажыны ээлегенде, ал окуядан жакшы кабары бар Аркалык кыргыздар мамлекеттик көз кранды эместигин жарыялашат [22]. Ошол эле жылы Ормон, Ажыбек баатыр, Жантай, Жангарач ж.б. бийлердин аракети аркасында Орто-Токойдо (же Балыкчынын батыш тарабындагы Кара-Сазда) атайын салтанат-азем өткөрүлүп Ормон Ниязбек уулу хан көтөрүлөт. Ага бугу, сарыбагыш, саяк, солто черик, күшчү, азық, саруу, ж.б. кыргыз уруу-уруктарынын жол башчылары, кадырлуу адамдары, жакшылары катышканы белгилүү [23].

Тарых күйөрманы, Ажыбек баатыр тууралу кыйла кызыктуу материал топтолп, акыркы жылдары массалык басма сез каражаттарына бир катар макалаларды жарыялап жакшы иш жасап келе жаткан жаран Каныбек Бокоевдин улуулардан уккан маалыматына караңда Ажыбек баатыр Ормонду хан көтөрүүдө зор роль ойногон. Албетте биз бул ойду акыркы анык чындык деп айтуудан алыспыс, менимче аны сезимге алдыrbай абайлап дагы тактоо зарыл. Ажыбек баатырдын атагы чыгып, Кашкар, Какшаалга чейинки чериктерди «канаттууга кактыrbай, тумшуктууга чоокутпай» калкалап камкор, камбыл жол башчы болуп турган чагында аны менен ири уруу бирикмелеринин чоң манаптары, бийлери агайин - туугандык мамилелерди терендетүүгө, достошууга, курчалышып кудалашууга умтулушкан. Алсак Ажыбек баатыр Ормон хандын жан аяшпас эң жакын досу эле. Кезинде Ормон хан чериктен куда күтүп, уулу Чаргынды Ажыбек баатырдын жакын тууганы Турдукенин кызына

үйлөндүргөн . Бугу уруу бирикмесинин чон бийи Боромбай Менмурат уулу да улуу башын кичүү кылып, Ажыбек баатырдын ар дайым «эл четинде, жоо бетинде» жүргөнүн эске алып абдан сыйлачу. Буга Ажыбек баатырдын ашынан кийин Боромбайга келген чериктін элчиси Атамбектин тайсалдабай таамай айткан сөзүнө жибип, элин чериктер менен ынтымакты чындоого чакырганы күбө. Элчилер элине кайтарда Боромбай Атамбекке кайрылып «мына бул Камбыл деген жандай көргөн жакшы атымды Абдраманга ала барып бергин, баатырды аза бата кылганым ошо, мына бул тейтилланы Турдукеге бергин, баш күттүктаганым. Келер жылы Турдуке, Абдраман болсо экөө тен келсин, экөө келалбаса бирөө келип мени менен кудалашып достошуп кетсин» дептир. Атамбек баш болгон элчилер кеткен соң Боромбай бий элин жыйып мындай деген экен: «... чериктен келген элчисин кайра жандырдым. Ал жаз жарып, күн жылыганды баатырларын алып келмек болду. Кудалашып дос, кур чалышып куда болуп элибизден тандап кызы берели... Биз Ала-Тоонун аркы жагында, черик берки жагында. Биз чий менен туурдуктай чын ажырабас элбиз. Жамандашпай өтөлү. Мен тириү болсом ошондой кылам. Өлсөм керезим ушул» [24]. Боромбай бийдин көзү өткөндөн кийин кызы Алтынды Турдукеге күйөөгө беришет.

Ормон хан Чоң Кенештин башка мүчөлөрү сыйктуу эле маанилүү маселелерди талкуулаганда Ат-Башы тараптагы хандын өкүлү сыпатында Ажыбек баатырды да ардактап чакыртып аны менен ақылдашып турчү.

Ошондой эл тагдыры талкууланган кенештердин бири Кенесарынын талабын талкуулаган жыйын-топко Ажыбек баатырдын катышканы тууралуу кабар элдик санжырада сакталып калган [25]. Андагы кабарга караганда Ормон ханга ошондо саяктан – Медет, Алыбек, Черикчи баатырлар; Бугудан - Боромбай, Балбай менен Өмүр баатырлар; Чериктен - Ажыбек баатыр; Сарыбагыштан – Төрөгелди, Жантай, Адыл, Түлөберди, Калпак баатырлар, Ормонбек менен Субанбек; Солтодон – Жангарач, Тынаалы, Төкөлдөш, Күрпүк, Жетикашка, Чынгыш; Саруудан – Ажыбек, күшчудан – Бүргө баатыр келген [26].

Ал жыйында Кенесары хандын талабы четке кагылып, кармашка камынуу жөнүндө чечим кабыл алынат [27].

Ажыбек баатыр кол башчылык кылган чериктердин чон кошууну кийнчэрээк хан Кененин ақыркы чапкынынын учурунда Карапонуз, Оро башы, Май-Төбе, Кекиликтин сениринде өткөн чечүүчү салгылашууларда душмандын чабуулдарынын мизин майтарган. Атбашы, Нарындык агайин-туугандардын арасында алигиче айтылып

журчұ санжырага караганда ошо согушта Ажыбек баатырга Ормон хандын көрсөтмөсү бойонча қыргыз колунун ыйык туусун көтөрүү милдetti жүктөлүптур. Менимче мында қыргыз ханы ата-бабалардан калган салтты эске алып, урпактарга сабак болсун деп андай салтты улантууну көздесө керек. Анткени чериктердин түпкү атасы Черик сыймыктуу, урматтуу чоноюп, Тагай бийдин алтын туусу дагы че-рикте калган деп айтылат алигиче эл арасында. Бекеринен санжырачылар өз баянын адегенде черик уруусун таратуудан баштабаса керек [28]. Ошондой эле ардайым қыргыздын жер чегин (қыргыз-кытай) коргоп келген чериктин бийлерине жалпы қыргыз бий, билерманда-ры топко чогулганда устукандардын улуусу: жылкынын учасы, кой-дун жамбашы менен кар жилик кошо тартылчу салттын узак убакыт сакталганы қызық [29]. Ал салтка ылайык табак тартылганда адеген-де чериктин аксакалы, экинчи монголдордун карыясы, андан соң калгандар устуканга кол сунчу. Сөздү да Черик бийлери биринчилерден болуп сүйлөп баштачу.

Айтмакчы, ири тарыхчы маркум Күшбек Үсөнбаев жазғандай 1847-ж. апрел айында башталган алгачкы уруштарда Ажыбек баатыр баштаган чериктер «Төрөгелди баатыр бир нече жолу жортуул-чулардын курчоосунда калып, жалгыз өзү алар менен салтылашып жатканда, жардамга келишип аны аман алып калышкан. Ушул эле сыйктуу чериктер Шербетону да жоодон куткарып алышкан болу-чу» [30].

Ажыбек баатыр башкарған чериктер айрым жылдары Чыгыш Туркстандагы кожолордун кыймылына колдоо көрсөтүшкөн. Ал Кашкар, Аксуу, Үч-Турпан, Хотандын акимдери, кожолор Кашкар жана башка калаалардагы Кокон ханы дайындаган аксакалдар менен ынтымак ымала қылууну көздөгөн. Себеби, XIX к. 20-ж.аяк ченинде Кашкар аймагына Мадали хан бир нече жолу (1826, 1830) жортуул уюштуруп, бул тарапта Кокон хандыгынын таасирин күчтөкөн. Мын-дагы шаарларда соода өкүлчүлүктөрү түзүлүп, Кокон ханы дайында-ган Кашкардагы «аксакал» административдик-чарбалык иштерди жүргүзгөн, айланадагы калктан салык жыйнаган. Мадали хан өз кызыкчылыктарын ишке ашыруу максатында Кашкарлык кожолорго активдүү колдоо көрсөткөн. Ушуга байланыштуу 20-50-ж. Чыгыш Туркстанда Цинь империясынын үстөмдүгүнө каршы кожолордун кыймылы, бийлик учун күрөшү кенири кулач жаят [31]. Кожолор өздөрүнүн тегин төртүнчү халиф Али менен байланыштырып, диний жана граждандык бийликтеги ээлик кылышчу [32].

Ажыбек баатырдын ишмердигинин дагы бир багыты Кашкар, Кулжа ж.б. калааларга қыргыз айылдарын аралап өткөн кербен жолу,

Байыркы Улуу Жибек жолунун бир канаты менен байланыштуу болгон. Себеби «соода кербендериңе карата мамиледе кыргыз уруу башкаруучуларында мезгилдин өтүшү менен ыйыкталган системалуу мындайча жол-жобо, эрежелер калыптанган: 1) Кыргыз уруу башчысынын улусу аркылуу өткөн кербен ага зекет төлөшү керек эле. 2) Ээн-эркин өтүшүн алып берүүсү керек болчу. 3) Уруу башчысынын баа-баркына жана күчүнө жараша белек тартуулачу. 4) Ак сөөк жол башчылардын айылдарын айланып өтпөй, алардын меймандостугунан пайдаланыш үчүн алардын улустарына кайрыла кетүүгө милдеттүү эле [33]. Ажыбек Баатыр дагы жогорудагыдай уруу башчыларына таандык укуктардан, жол-жобо, эрежелерден пайдаланып Чыгыш Түркстанга өткөн...соода жолун көзөмөлдөп, кербендери ууруу каракчыга тонотпой Кытайга жеткирип, алардан акы», түяк пул алуу менен элин баккан [34].

Ажыбек Баатыр ақылман жана камбыл жол башчы катарында калкын чарбачылыктын ар кандай түрлөрүн өнүктүрүүгө: соодасык, аштык айдалап, эгин эгип дыйканчылык кылууга, өзгө элден өнөр үйрөнүүгө үндөгөн. Канатташ жайгашкан Кашкар калаасынан диний билимдүү кожно-молдорорду атайлап акы төлөп, аттап-тондоп Ат-Башыга чакыртып алып, эл ичинде сабаттуулардын салын арбытууга көп күч жумшаган. Ошондой эле колунан, көөрү төгүлгөн усталарды алдырып кол өнөрчүлүктүү өнүктүрүү үчүн кам көргөн. Анын алысты көрө билген көп кырдуу аракетинин аркасында акырындап ар тараптан келип отурукташкан соодагер, кол өнөрчүлөр көбөйүп Чеч-Дөбөнүн бет-мандайындагы Сарт – кечүүдөн чыга бергендеги түзөн жерге азыркы Ат-Башы айылы туптөлө баштаган [35]. Кийинчөрөк мында ачылган жарманке-базар жергиликтүү калктын ар түркүн элдер менен соода-экономикалык жана маданий байланыштарынын терендешинде, жалпы эле аймактын өсүп-өнүгүшүндө олуттуу роль ойногону шексиз.

Жыйынтыктап айтканда Ажыбек Баатырдын элине өтөгөн эмгеги зор. Эң башкысы, ал кыргыз жеринин кыйырын жоодон коргоп, бейпил, тынч турмушту камсыз кылууну көздөгөн. Арпанаң аягы Кептештен тартып, Түз Белден ары Чатыр-Көлдүн күнгөй, тескейинде, Жылдыз Көл, Үзөнгү Куушка чейинки Ак-Сай өрөөнүндө көчүп-конуп жүрүүчү ал башкарған черик уруусу бир чети чек арачы сымал жашоо кечирген, өмүр сүргөн. Көрөгөч көсөм Ажыбек баатыр иш жүзүндө бул тараптагы кыргыздын жер чегин бөлүп, болочок чек арага негиз салгандай туюлат. Дал ошол доордогу болжолдуу чек ара азыркы учурда көз каранды эмес Кыргыз Республикасын Кытай Эл Республикасынан ажыратып турганы анык.

Экинчиден «адам шери» Ажыбек баатыр көз каранды эместик үчүн күрөштүн уюштурууучусу жана дасыккан жол башчысы болгон. Үчүнчүдөн, ал XIX к. орто ченинде АлА-Тоо аймагында болуп өткөн орчуңдуу окуялардын кайнаган чордонунда жүрүп, кыргыз элиниң ошол доордогу саясий тархында олуттуу роль ойногон. Ошондуктан анын ысмы Улуттук баатыр катары жалпы калайыктын эсинде түбөлүк сакталып калды.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев «Инсан өзүнө таандык өзгөчө, жалпы катардан бөлүп көрсөткөн сапаттарынын аркасында этникалык массивди баш коштурууга, анын күчүн топтоштурууга жана динамикалык абалда турган пассионардык энергияны ошол инсан тарабынан аныкталган максаттарга багыттоо менен, этникалык түзүлүшкө ырааттуу мунөз берүүгө жөндөмдүү» [36]. – деп жазат. Ажыбек баатырды да ушундай инсандардын катарына эч кылчактабай кошууга толук негиз бар.

## ТИРКЕМЕ

1. Акаев А. Кылымдар кыйырынан – кыргыздын келечегине // Кыргыз Туусу. 3-4-сентябрь, 2003-ж. 5-бет.
2. Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк.// Избранные произведения по истории кыргызов и Кыргызстана: Составление, доп. коммент. и предисловие О.Караева. – Б.: Шам, 1996, 235, 237-беттер.
3. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы: Тарыхий очерктер (1-китеп). – Б.: Учкун, 1993, 165-175-беттер.
4. Валиханов Ч.Ч. Записки о киргизах.//Собрание сочинений в пяти томах. Т.2. – Алма-Ата: Гл.ред.Каз.сов.энц., 1985, 77-78-беттер.
5. Солтоноев Б. Аталган эмгеги, 2-китеп. 182-бет.
6. Үсөйүн-ажы. Кыргыз санжырасы. //Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. 2-том/Түзөн Кенеш Жусупов. – Б.: Кыргызстан, 1992. 85-бет.
7. Кыргыз санжырасы./Башкы ред.К.Жусупов. – Б.: «Ала-Тоо» журн.ред., 1994. 115-бет.
8. Дыйканбаева Б. Ажыбек баатыр баяны.// Тенир Тоо. 7-июль, 2001-жыл, 6-бет.
9. Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России. – М.: Изд.соц.-экон.литературы, 1959. 90-бет. .
10. Солтоноев Б. Кыргыз тарыхы. Жооптуу редактору: академик А.Ч. Какеев. - Б.: АРХИ, 2003, 222-бет.
11. Джамгерчинов Б. Очерк политической истории Киргизии XIX века (первая половина). – Ф.: Илим, 1966, 48-49-беттер.
12. Бокоев К. Ажыбек улуттук баатыр.//Кыргыз туусу.11-13-декабрь, 2001-жыл, 6-бет.

13. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И-1, оп.27, д.717, 12-13-барактар.
14. Ошондо эле, 11-барак.
15. Ошондо эле, д.900, 1-барак.
16. Ошондо эле, оп.29, д.177, 3-барак.
17. Валиханов Ч.Ч. Аталган эмгеги, 41,44,83,89-беттер.
18. Валиханов Ч.Ч. [Кашгарский дневник I] // Собрание сочинений в пяти томах. Т.3 – Алма-Ата: Гл. ред. каз. сов. энц., 1985. 33-бет.
19. Аристов Н.А. Усун и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. – Б.:Илим, 2001. 504-бет.
20. Туркестанский сборник. Т.16. – СПб., 1869. 112-бет.
21. Ошондо эле, 110-бет.
22. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И-75, оп.1, д.52, 6-барак.
23. «Ормондун хан көтөрүлүшү» / КР УИА Кол жазмалар кору. № 278 к.ж.; Джамгерчинов Б. Киргизы в эпоху Ормон хана (Из истории феодально-родовых войн киргизов в XIX в).// Труды ИЯЛИ. Вып. 1. 1944 – Ф., Кир Фан, 1945. 118-119-беттер; Жолдошев Р. Ормон хан баяны// Аалам, № 9, (25) 1992. 4-бет; Абрамзон С.М. «У истоков манапства» //Советская Киргизия, 1931 г., 1 апреля. 3-бет; Ормон хан илимий эмгектерде жана архивдик материалдарда: Жыйнак. – Кошумчаланып 2-чи бас. – Б.:Кыргызстан, 2002. 208-б.
24. Үсөйүн-ажы. Кыргыз санжырасы. // Кыргыздар..., 2-китеп. 92-93-беттер.
25. КР УИА Кол жазмалар кору. № 172-кол жазма. 19-20-беттер.
26. Ошондо эле.
27. Джамгерчинов Б. Киргизы в эпоху Ормон хана...// Труды ИЯЛИ. Вып.1, 120-бет.
28. Кыргыз санжырасы .Башкы ред.К.Жусупов..., 113-бет.
29. Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. – Б.:Кыргызстан. 1995. 86-бет.
- 30.Усенбаев К.У. Ормон хан. – Б.: «АЛЛ – Пресс», 1999. 68-бет
- 31.Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России, 115-бет.
- 32.Валиханов Ч.Ч. [Кашгарский дневник I] // Собрание сочинений в пяти томах. Т.3. 359-бет.
- 33.Аристов Н.А. Аталган эмгеги, 505-бет.
- 34.Бабабыз Кошой жердеген Ат-Башы XXI кылымдын босогосунда / Тұз.А.М.Салымбеков, К.С.Бокоев. – Б.: Чеч-Дөбө коомдук фондусу, Учкун АК, 2001. 145-бет.
- 35.Бокоев К. Ажыбек баатырдын ашы жана Калча бийдин күлүгү// Тенир Тоо, 23-август, 2003-жыл. 4-бет.
- 36.Ақаев А. Кыргыз мамлекеттүүлүгү жана «Манас» элдик эпосу. – Б.: «Учкун» АК, 2002 . 555-бет.

## **Глава III. КЫРГЫЗДАРДЫН БИР БӨЛҮГҮНҮН РОССИЯГА ҮК АЛЫШЫ ЖАНА УЛУУ ИНСАНДАР**

### ***§ 1. Боромбай Бекмурат уулунун коомдук – саясий ишмердиги***

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев баса белгилегендей «XVIII-XIX кылымдардагы кыргыз башчылары алысты көрө билген жана билимдүү адамдар болгондуктан, аймакта жүрүп жаткан тышкы күчтөрдүн күрөшүн даана көрүп турушкан. Алар уруулар аралык чыр – чатактарды басуу сыйктуу жергиликтүү маселелер менен гана чектелбестен, өз элдеринин келечеги менен байланышкан милдеттерди чечүүгө да аракеттенишкен, сырттан күчтүү колдоо болбосо өз мамлекеттүүлүгүн куруу максаты күн мурун ойрондолуп калаарын бабаларыбыз айкын түшүнүшкөн»[1].

XIX к. 40-50-жж. кыргыз элинин комдук-саясий турмушунда көрүнүктүү роль ойногон улуу инсандардын бири Боромбай Бекмурат уулу. Ал XIX к. экинчи чейрегинде аркалык кыргыздардын эң ири Бугу уруу бирикмесинин чоң манабы болгон. Аны калк ичинде көбүнчө Боромбай бий деп аташчу. Анткени ал, Ормон Ниязбек уулу 1842-ж. Көтмалдыда (Азыркы Балыкчынын башындагы Каразасда же Орто-Токайдо) хан көтөрүлгөнгө чейин жана андан кийин да хандыкка караштуу өзүнчө административик-аймактык бирдиктин жеке башкараруучусу катарында 1858-ж. көзү өткөнгө чейин бийлик жүргүзгөн. 1855-ж. Бугу уруу бирикмеси Россиянын карамагына өткөндө орус бийлиги анын мурдатан бери алып жүргөн «чоң марап» деген мансап-марtabасын тааныган. Ал атакка кошумча Россия армиясынын подполковниги аскер даражада наамы ыйгарылган.

Тагай бийдин 9 муундагы урпагы Боромбай Бекмурат уулу [2] болжолу 1789\90-жж. туулган. Анын ата-бабалары Белек бий, Алдаш бий, Бекмурат (Менмурат) бий XVIII к. биринчи жарымында калмак чапкынынын натыйжасында Арка кыргыздары Фергана, Гиссар, Гулябга сүрүлгөндө, карайлап качкан калкынын башында турушкан. Кийинчөрээк кыргыз уруулары артка – Ала-Тоого кайта баштаганда, адеп Кетмен-Төбөгө келгени бугулар болгон. Алардын ал кездеги жол башчысы Белек бий калмактар менен тынчтык ма-

миле түзүп, элдин турмушу онолуп калк арасында кадыр-баркы артат. Кетмен-Төбөнүн ойдуң жерлерине аштык (арпа, буудай, таруу) айдатып элини турмушун тезирээк ондоого кам көргөн. Акырындап анын атак-данкы алыска тарагандыктан азып-тозгон качкын кыргыздар аны караан тутуп, башпаанек издең туш тараптан агылып келе башташат [3]. Ал эми байыркы Ата-Журту Ысык-Көлгө алар XVIII к. 70-жж. кайтып келишкени белгилүү. Россиялык ири окумуштуу саякатчы Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанскийге бугунун чон манабы Боромбай Бекмуратов биздин Көлгө келгенибизге 71 жыл болду дегенине караганда ал окуя 1774-ж. туура келет [4]. Бугулар Ысык-Көлгө кайра көчүп келгенде, аларга Бийназар бий Алдаш уулу (Белек бийдин небереси) жетекчилик кылган [5]. Көп етпөй Бирназар бий өз элини атынан Цинь империясынын борбору Пекинге барып, императордун салтанаттуу кабыл алуусунда болгон жана андан белек алган. Кийин XIX к. 20-жж. бийлик Бирназар бийдин атасы бир, эннеси бөлөк бир тууган иниси Бекмураттын уулу Боромбайга еткөн эле.

Боромбай жаш чагынан өтө татаал, опурталдуу окуяларды өз көзү менен көрүп, алардын айрымдарына өзү да катышып абдан такшалганы талашсыз. Ага замандаштары – өз доорунун чыгаан инсандары – Ормон хан, Жантай, Медет датка, Жангарач, Ажыбек датка, Алымбек датка ж.б. таасир этишкени анык. Ошондой орошон журт башчылары менен биргэе оош-кыйышы көп оомалуут-төкмөлүү учурда жашап эл, жердин бейпилдиги, коопсуздугу жана келечеги учун тарыхий кырдаалга жараша эч нерседен жалтанбай кам көрдү. Анын калк учун кара жанын карч уруп кам көргөнү кийинки коомдук-саясий ишмердигинен даана көрүнүп турат.

Башка ири уруу бирикмелеринин жол башчылары сыйктуу эле XIX к. 30-жж. ага жалпы кыргыз элини кийинки тарыхий тагдырына, өсүп-өнүгүү өнүгүнө таасир эте турган талылуу маселелердин тамырын тартууга, аларды кыргыздардын пайдасына чечүү учун баш оту менен киришип, бүткүл күч кайратын, ақыл-эсин жумшоого туура келди. Бул кыргыз-кытай, кыргыз-кокон, кыргыз-казак, кыргыз-орус мамилелери жөнүндөгү маселелер. Ошону менен биргэе уруу бирикмелеринин ортосундагы алигиче аягы суюла элек чыр-чатактар дагы анын көнүлүн өйүгөн. Анткени айрыкча Бугу уруу бирикмести мекендеген стратегиялык мааниси зор ажайып кооз кен аймакка көптөгөн өлкөлөр көз арткан. Алсак, Күнгөй менен Тескейден бийик чеп-коргондой асман тиреп Ала-Тоо курчаган Ысык-Көл ойдуна түндүк-чыгыш тарапта Чон Ордо (Улуу Жұз) казактары, түштүк-

батышта Кокон ханы, чыгышта Цинь Кытайы кызыккан [6]. Бул өрөөндө өз таасириң эртөлөп таркатууга XIX к. башынан тартып Россия империясы умтула баштайт. Батыш Сибирдеги орус бийлигі жана қөпестөрү ошол кезде Кытай аркылуу Индия менен соода жүргүзүүнү негизги стратегиялык багыт катары караган. Мун үчүн Тенир-Тоо аркылуу өткөн жолду өздөштүрүү керек эле [7]. Айтор аталган аймак билинбей ар түрдүү өлкөлөрдүн түпкү кызыкчылыктары кайчылашып чиеленишкен бекем түйүнгө айланат.

XIX к. биринчи жарымында Ысык-Көл өрөөнүн негизинен кыргыздардын үч чоң уруу бирикмеси: бугу, сарыбагыш жана саяктар жердешчү. Бул ойдуңду аталган уруулар қыштоо, қөктөө жана күздөө катары урунуп, суусу мол жайык жерлерге эгин эгишчү. Орок оруулуп, түшүм жыйналганча жайлогоо, чымын-чиркей, көгөн малдын тынчын албай турган салкын капчыгай, төрлөргө көчүшчү. Чокон Валихановдун жазганына караганда бугулар Ысык-Көл өрөөнүн түштүк-чыгыш тарабында, Жыргаландан тартып Аксуу менен Кызыл-Сууга, Жууку, Барскоонго чейин ээлик кылышкан. Айрыкча Жыргалан суусунун боюндағы көк жайыктар, Көл жәэгингеди түздүк чөп көп өскөн мыкты жер болгондуктан кышында мал кар тәээп оттошу үчүн коруп сакташкан [8]. Ч.Валиханов 1856-ж. Ысык-Көлгө келгенде, Аксуу менен Жууку суусуна чейинки кыргыз айылдарын кыдырып ар кандай пайдалуу маалыматтарды жыйнап, көбүнчө жергилиттүү элдин уламыш, баяндарын жана тилин изилдеген. Ага кыргыздын тарыхына байланыштуу кызыктуу маалыматтардын кийласын Боромбай бий өзү айтып бергени маалым.

Боромбай кеп-сөздү баалай билген, нукура элдик каада-салттарды, адат-наркты бекем сактаган. Өзү да кыргыздын макал-лакап, нарк, нускаасын, нускалуу накыл, насаат сөздөрүн айта жүрчү. Санжыра, уламыш, баяндарды кары- жаш экенине карабай жакшылап үйрөнүүгө үндөгөн, орундуу сүйлөгөнү, жупуну жашоосу, жүргөн-турганы, кылган иши, кулк-мүнөзү, жада калса турган турпаты менен да башкалардан кескин айырмаланып элине үлгү болгон. Анын айткандарына ж.б. кабарларга таянып Ч.Валиханов кыргыздардын Түштүк Сибирден көчүп келгендиги жөнүндө окумуштуулардын арасында И.Э.Фишер менен А.Левшин аркылуу тараф орун алган ойдун чындыкка дал келбесин, калпыс экендигин баса белгилеген.

Боромбай Чокан Валиханов менен маек курган учурда Бугу уруу бирикмесинде элдин пикири чоң маанигэ ээ болуп, ар дайым эске алынарын баса белгилеген. Бул анын коомдук көз караштарын-

да демократтык элементтер үстөмдүк кылгандыгынан кабар берет. Ал ири уруу бирикмесинин бийи болгондугуна карабастан, карапайым калктан анчейин айрымаланбай, алар сыйктуу эле жупуну жашачу. Анын күндөлүк турмуш-тиричилиги туралуу кызыктуу маалыматтар Ч.Валихановдун эмгегинде өтө арбын. «Абыдан бай алардын манабы Боромбайдын ак өргөөсү – деп жазат аталган окумуштуу, бош тургандай туюлат, керегенин жанында топтолгон кийиздер, бухаралык жөнөкөй кездемеден капиталган жууркандар жыйылып турат, алардын кырында кытайлык шайыдан жасалган жаздыктар жатат. Жыгач сузгу, чөмүчтөр, кымыз толо куюлган чаначтар, жергиликтүү устаплар колго жасаган аяк, табактар, казандар көрүнөө жерден орун алган. Үй ээсинин зайыбы, улгайган байбиче койдун терисинен жасалган көрпе көлдөлөндө олтурат. Спарталыктардыкындай турмуш жана боз үйдөгү боштук кыргыздар өздөрү айткандай, алардын байыркы адаты» [9].

XIX к 40-жж. Боромбай башкарған Бугу уруу бирикмесинин курамында 10 мин түтүн калк турган [10]. Ал эми кезинде капитан наамына арзыган Качыбек Шералиндик 1855-жылы 30-октябрда чон ордонун (Улуу Жүз) казактары менен Бугу уруу бирикмесинин башкаруучусу, Ала-Тоо округунун приставы подполковник М.Д.Перемышльскийге жазган катындары кабарга караганда Бугу уруу бирикмеси 16 мин түтүндөн турган [11]. Айта кете турган нерсе билди бирикменин карамагына бугулардан тышкары көп сандаган башка уруулар да карачу. Бул тууралу 1849-ж. Жети-Өгүздөгү азыркы Чырак айылы жайгашкан жерде туулган, кийинки кат-сабаттуу санжырачы Талып Молдо (Байболот уулу, 100 жашка чыккан) мындай деп жазат: «Ар бир уруу урук-урук, айыл-айылга, «чон-айыл», «кичи-айыл» (курама) болуп бөлүнөт. Маселен, бугу өз ичинен арык, белек, тынымсейит болуп үч урукка бөлүнөт. Бул үч урук да алда нече атага, айылга бөлүнөт. Булардан тарагандардын кимиси болсо да бугу уруусунун ичинде өзүлөрүн төң ата санашат. Бугу уруусунун ичинде бутуга курама болгон бир нече уруктар бар. Маселен, дөөлөс, саруу, конурат, торок, отуз уул, эстек, кызыл сакал ж.б.» [12].

Боромбай бийдин дагы бир башкаларга үлгү болоорлук асыл касиети – калкты чон урук, кичи урук, курама урук деп эч качан бөлүп-жарбай, баардыгына бирдей жүрт атасы катары адилет мамиле кылууга аракет жасаганы жана акыйкат болууга, калыс башкарууга далалат кылганы. Ошондуктан аны алыс, жакын дебей чон, кичине урук, айылдар жапырт сыйлап, айтканын айткандай так ат-

карышкан жана коомдук тартипти сактоого, адат-наркты, мыйзамды бузбоого умтулушкан. Н.Аристов дагы Бугуну XIX к. бир нече уруулардын курамасынан куралган татаал этностук бирикме катары карайт. Анын эсеби боюнча XIX к. 90-жж.(1893-1894-жж.) Бугу уруу бирикмесинин калкынын саны 15 111 түтүнгө, же 75,5 мин кишиге жеткен [13].

Бугу уруусунун Ысык-Көл ойдуундагы ээлиги башка аймактардан көп жагынан артыкчылык кылган. Биринчиден, чоң, кичине жана курама уруктар жайгашкан аймактар бийик тоолор менен тоосубай, бөлүнбөй туташ тургандыктан ич ара үзбөй карым-катнаш жүргүзүүгө ынгайллуу болгон. Экинчицен, Каркыра, Кеген, Текес, Сырт, Сары Жаз, Нарындын башындагы жайлоолору анчейин алыс эмес жанаша чөлкөмдө турган. Учунчүдөн, жайлоого көчкөндө басып өтүүчү жолдору, ашуу-белдери да абдан онтойлуу эле. Кен-кесири жана жолоочуларга толук ынгайллуу Санташ кайкысы жана анын күн батыш тарабындагы Түптөн тартып Кегенге чейинки көптөгөн жапыс ашуулар аркылуу ойдуундан жайлоого, андан кайра ойдо калган жатакчыларга каттоо оной болгон. Текес менен Сыртка каттоо да кыйынчылыкты туудурган эмес. Жууку капчыгайынын төрүндөгү ашуу жана Барскоон капчыгайындагы Денгиреме коктусу аркылуу Сырт жайлоосуна эч кыйналбай-кысталбай аз убакытта ашып өтүшчү. Төртүнчүдөн, Беделдин бели, Жууку аркылуу бугулардын айылын аралап Кытайга, андан ары Индияга Батыш Сибирден Россиялык көпөстөр тез-тез каттап туршуу үчүн ынгайллуу кыска кербен жолу өткөн. Бешинчицен, бугулар көп сандаган өзөн-суулар агып өткөн өздөрүнө таандык тар капчыгайларда, кокту, колоттордо чачкынды айылдарга чачырап жайлап, күздөгөнүнө карабастан дыйканчылык кылуу жана кышкысын мал кыштатуу муктаждыгы аларды Көл кылаасындагы кенири өрөөнгө, жазда кош чыкканда эгин эгилчү даркан талаага, чөп чабынды, аныз жерлерге бардык капчыгайлардан кайтып келүүгө мажбурлачу.

Мындай географиялык шартка көптөгөн майда бийлер менен бийлиги айкалышкан жалгыс чоң манап ылайык келген. Ошондуктан Боромбай Бугу уруу бирикмесинин манаптарынын ичинен жападан жалгыз өзү толук үстөмдүк кылуучу абалга ээ болот. Бугунун башка манаптары иш жүзүндө ага тен ата болуп, алдынан кыя өтө алышкан эмес [14].

Бугулардын айрым айылдары жайында жайлоого чыкканда Текес өзөнүндөгү кытайлык кароолдордун чегинен тартынбай эч тоскоолдукусуз өтүп Иле дарыясынын башталган Музарт-Да-

ван тоолоруна чейин көчүп барышчу. Чыгышта алар Кулжадан Аксу-га кетчү жолго чейин жете келишээр эле. Ал эми аталган жол боюнда кытайлыктар 18 чек ара бекетин курушканы белгилүү. Алардын ичинен 4 чек ара бекети Музарт-Даван тоолорунда жайгашкан болчу. Бийик тоолуу Сырт өрөөнү менен Сарыжаз алардын небактан берки жактырган жайлоосу болгон [15]. Чектеш жайлоолордо тынч жайлаш үчүн бугунун белек жана арык уруктарынын өкүлдөрү Кулжадагы кытайлык бийликке – цян – цzionга (генерал-губернатор) тартуу алыш барышчу. Кээде Кытай императорунун атынан кыргыз бийлерине чиндер, тебетейдин төбөсүнө тага турган кымбат баалуу түстүү таштар ыйгарылчу. XIX к. 30-жж. чейин жылыга ынгайы келгенде кытай аскер отряды «чек араны кыдырып көз салуу» деген шылтоо менен Түпкө чейин келип салык жыйнап кетип турган. Андай отряд-га адатта Өлөт дивизиясынын генералы кол башчылык кылган [16].

Дегеле ар түркүн өсүмдүктөргө бай, тоосунда карагай, кайын, тал, теректер жыш өскөн чер-токою арбын Ысык-Көлдүн Тескейинде аштык айдап жан багу үчүн зарыл шарттардын баардыгы бар эле.

Көл жээгиндеги булун-буйткалуу жерлер кээде табыгий чеп коргондун ролун ойночу. Маселен, Сарыбулак менен Күрмөнү сууларынын куймасындагы аралча айланасы сормо саз менен курчалып, бөлөк-бөтөн кишилер оной менен өтө алгыз өзүнчө эле бекем чеп болгон. Ага бир гана Күрмөнү суусунун куймасы, Керсенигир өткөөлү аркылуу өтө алышчу. Дал ошол аралчага 1854-ж. ич ара кагылышуу учурунда бир айылдын эли жашырынып талоондон аман калган [17]. Саз аралай агып өткөн Карабаткак өзөнүнүн Көлгө куйган жери да өзүнчө табыгий чеп сыктуу эле. Бул аймактарда тоолор Ысык-Көлгө өтө чукул турчу. Ысык-Көлгө тескей тарабынан Жыргалан, Уч-Аксуу (Түргөн-Аксуу, Керегеташ – Аксуу жана Арашандуу Аксуу), Каракол, Ырдык, Челпек, Жети-Өгүз, Кызылсуу, Жууку, Чычкан, Тегирменти, Жаргылчак, Тамга, Тосор, Коңур-Өлөн, Ала-Баш, чыгыштан Түп, батыштан Көтмалды өзөн-суулары күйчу.

Ысык-Көл өрөөнүн бир нече маанилүү кербен жолдор кесип өтчү. Алардын бири Жууку жана Кызылсуу аркылуу Кашкар-га чейин кеткен, кийинкиси Көлдү айланып өтүп Көтмалдыга алыш барчу, үчүнчү жол Керсенигирди ашып Күнгөйдү көздөй уланган. Жайлоолору, Көл кылаасындагы кыштоолордон анчалык алыш эмес отун-сүусу мол карагайлуу капчыгайлардагы күздөө, көктөөлөрү, айдарымдуу салкын төрлөрү малга, жанга жайлуу эле. Табияттын андай артыкчылыктары ал аймакты жерде-

ген Бугулардын бардар бай жашоосуна өбөлгө түзгөн. Алсак, XIX к. 50-жж. Бугу уруу бирикмесине караштуу айылдарда кыйла күн жүргөн казактар айткан кабарга караганда алардын жылкысынын саны 100 минден ашып, төөлөрү 10 минге, уйлары 50 минге, койлору 500 минге жеткен [18].

Көчмөн мал чарбачылыгынан тышкary алар небактан бери эле жер иштетип дыйканчылык кылууну да мыкты өздөштүрүшкөн. Аксуудан тартып Барскоон капчыгайына жана Чычкан суусуна чейинки Ысык-Көлдүн тескей бетиндеги көргөндүн көзүн тойгузаар көк жашыл ойдун жерлерди эгин эгилген даркан талаалар ээлеп жаткан. Ал аянттарга ар жыл сайын Бугу бирикмесине кирген уруу-уруктар 15 миң кап буудай, арпа жана таруунун үрөнүн себишчү.

Көл кылаасында кышкысын анчейин катуу суук болчу эмес. Кар ноябрдын аяк ченинде түшүп, март айынын башында эрип кеткендиктен аба-ырайы жылдын көпчүлүк учурунда жылуу болгон. Ал эми өтө төмөн ойдун жерлерге кар майдалап чанда гана жаачу. Жаан-чачын көбүнчө жазында жаагандыктан жерди жумшартып койчу. Ошондуктан мындағы кыргыздар негизинен мал кырылып калчу башка табияты татаал аймактардан айрымаланып жуттан кабары жок бардар жашашкан. Мал, жандуу байлары да бөлөктөргө караганда арбын эле [19]. Орто байлардын 1000-2000 ден кою, жүздөгөн төөлөрү, ири мүйүздүү малы жана жылкылары болгон [20].

Аймакта дыйканчылыктын кенири кулач жайышында жана өнүгүшүндө, аны өнүктүрүүдө айрыкча Бугу уруу бирикмесинин жол башчысы Боромбай бийдин өзү жер иштетүүнү колго алып, башкаларга үлгү болгону кызык.

Түздөн-түз анын көрсөтмөсү боюнча жана көзөмөлдүгү астында Жууку өзөнүнүн боюнdagы көк жайык өрөөнгө тал, чырпыктан, теректен кашаа тосмо тосулуп, бак-дарактар тигилген, бакча-чарбак курулган. Тегерете курчалган тал, теректен тышкary мында жүзүм, өрүк, алма, шабдаалы, алмурут (ашпурт) ж.б. мөмөчөмөлөрдүн көп сандаган көчөттөрү отургузулуп, аларга катарлаш аянттарга ар түркүн жашылча, жемиштерди айдашкан. Кийин алар дүпүйгөн токойго айланып, берекелүү түшүм бергени белгилүү [21]. Бул тууралуу Боромбай Бекмуратов, Качибек Шералин, Мураталы Бирназаров ж.б. 1855-ж. 18-июлда Улуу Жүз казактары менен Бугулардын башкаруучусу, Ала-Тоо округунун приставы подполковник М.Д.Перемышльскийге жөнөткөн катта мындай деп жазылган: «Көл менен Жууку суусунун боюнда биздин да эки

коргонубуз бар, эки кашаабыз б.а. бакчаларыбыз, чарбактарыбыз бар, аларда өрүктөр, алмалар жана жүзүмдөр бутак жайып өсүп чыкты. Коон, дарбыздар жана башка жемиштер дагы жакшы өсүп, бышып калды» [22].

Жууку суусу Көлдү көздөй ағып өткөн ойдуңдуу түзөн жерге эгин эгилип, мында Боромбай бийдин кыштоосу жайгашкан. Жууку капчыгайы аркылуу Кашкарга жана Коконго эл аралык маниси бар кербен жолдору өтчү. Капчыгайдан ағып чыккан өзөндүн он жээгине Бугу уруу бирикмесинин башкы башкаруучу манабы Боромбай Бекмурат уулу 1843-ж. Кызыл Үнкүр деп аталган чеп коргонду курган. Анын максаты капчыгайдагы кербен жолу аркылуу Кашкарга каттаган соодагерлердин коопсуздугун коргоо жана коншулардын кокусунан кол салуусунан коргонуу эле. Коргондун ичине 10 боз үй батып, мындағы кампага жылыға оруп жыйналган кызыл-эгиндін (арпа, буудай, таруу) түшүмү сакталчу. Ошол кара жол аркылуу Кашкарга жана башка калааларга сапарга чыккан кербендөр Боромбайга ар түрдүү кымбат баалуу белектерди тартуулап, аларды коштоп жүрө турган жана барымтасылардын, каракчылардын кол салууларынан коргошу үчүн куралдуу жигиттерди сурал алышчу. Аナン калса Жети-Суу чөлкөмүнөн башталып Кашкарга багыт алган бардык кербен жолдору Санташ ашуусу аркылуу өтүп, андан соң Боронбай курдурган Кызыл-Үнкүр коргонуна такалып кесилишчү. Боронбай бий ал жолдор аркылуу соодагерлердин өз товарларын арабага жүктөп Кызыл-Үнкүр коргонуна чейин ашуу-белдердин баардыгын бейкапар басып өтүшүн камсыз кыла алган. Андан ары алардын жүгүн төөгө жүктөп, жигиттерди кошуп берип узатып коюшчу [23].

Боронбайдын демилгеси менен Ысык-Көлгө куйган ар кайсыл өзөн, суулардын секиден шаркырап аккан жерине кыргыздар 25 суу тегирмендерин курушкан [24]. Анын бул сыйктуу ишмердиги элиниң жашоо-тиричилигин жакшыртуу, турмушун ондоо үчүн кам көргөн жол башчынын камбылдыгынан кабар берет.

Боронбай бийдин карамагындагы кыргыз айылдарын аралап өткөн Ташкент, Анжиян, Фергана, Самаркандык, Кашкарлык, Кулжалык, Россиялык көпөстөр, соодагерлер ага ар түркүн белектерди беришип, чек арадагы ашуудан өткөзүп, соода-сатыктан түшкөн мал-мүлкүн Кулжага, Турпанга ж.б. калааларга чейин коштоп баруу үчүн жигиттерди сурал алышканы тууралуу маалыматтар элдик санжырада да көп кездешет [25].

Бөлөк Улуу инсандар сыйктуу эле Боронбай бий дагы кыргыз элинин эгемендигин, көз каранды эместигин көздөгөн. Башкаларга баш ийбей, Бугу уруу бирикмесинде өзү жеке бийлик жүргүзүү боюнча кээ бир аракеттерди жасаганына карабастан, ал түпкүлүгүндө жалпы кыргыз элинин биримдигин, ич ара ынтымагын чындоого умтулгандарды жактап, бирдиктүү мамлекет түзүү идеясын колдогон. Буга анын Ормон хандын мамлекеттик саясатына карата мамилеси күбө. Тарыхий малыматтар далилдеп тургандай ал 1842-ж. Ормон Ниязбек уулун хан көтөрүү салтанат-аземине өз ыктыяры менен катышкан. Ал кезде аны Аркалык кыргыздардын ханын көтөрүү үчүн жол башчылар топтолгон жыйынга келүүгө жана макул болууга эч ким мажбурлаган эмес. Анткени кыргыздын мыктыларын өзүн хан көтөрүүгө аргасыз кылууга Ормондун али артыкча аскер күчтөрү, мүмкүнчүлүктөрү да жок эле. Алардын баардыгы Кокон хандыгынын үстөмдүгүнөн куттууunu жана эгемендикти жарыялоону энсеп, өз алдынча кыргыз хандыгын түзүү үчүн өз эрки менен чогулушканы анык. Бул эч ким, эч качан жокко чыгара албай турган тарыхий чындык. Атүгүл, буга чейин эле Боронбай бий Ормон менен туугандык байланыштарды бекемдөө максатында кудалашуу демилгесин көтөргөнү белгилүү. Биринен бири эч жеринен кем эмес эки көсөм жол башчынын кудалашканы тууралуу айтылуу Тилекмат Акенин урпагы эл ичинде сакталып калган аңыз кептерге таянып мындай деп жазат: «Бугу уруусунун ханы Боронбай Бугу эли менен бир тууган Сарыбагыш элинин бир туугандыгын бекемдеш үчүн, Ормондун кызы Гуланданы (турасы Кулан – Θ.Т.) баласы Өмүрзакка куда түшөт. Ормон хан кызын бергиси келбей, аталаш карыясы Калыгулга кенешет. Калыгул сүйүнүп, Боромбайды кубаттап, Ормонду кудалашканга көндүрөт. Боронбай келин алып, кулдук уруп астына келип, туугандашкандан кийин Ормондун көнүлү көтөрүлөт» [26]. Боронбай башкарған Бугу уруусу кыргыздын Саяк, Солто, Черик ж.б. чон, кичине уруулары менен кыз алып, кыз берип сөөк жаныртып турушкан. Алсак, кезинде Бугунун чоң бийи Бирназар бий Черик уруусунун бийи Боорсок бийдин уулу Сары бийдин Турна (Актамак), айрым маалыматтар боюнча Күмүшай деген кызына куда түшүп, уулу Нанжебести үйлөндүргөн [27]. Ошондо Актамак ала кеткен Сары бийдин кичи аялы Топчудан (Айжаркын) төрөлгөн атасы черик Жылкыайдар, анын уулу Тилекмат кийин Бугунун даанышман жол башчылары катары данкы чыкканы маалым. Ал эми 1856-ж. кеч күздө Ысык-Көлдөгү Бугулардын айылына Чериктерден элчи катары Мамажан чечендин иниси Бабанын уулу Кумач Атамбек келгенде Боронбай аны меймандостук менен ка-

был алат. Элчи кайтаарда ошол жылы жазында көзү өткөн айтылуу Ажыбек баатырдын ордун баскан Черик уруусунун жаны жол башчысы Ажыбектин иниси Турдукени, уул Абдраманды келерки жылы «экөө тен Көлгө келсин, экөө келе албаса бирөө келип мени менен кудалашып достошуп кетсин» [28] – деп салам айттырат. Элчилер кеткендөн кийин Боронбай элинин кадыр-барктуу адамдарын, карыяларын чогултуп «чериктен келген элчисин кайра жандырдым. Ал жаз жарып, күн жылыганды баатырларын алып келмек болду. Кудалашып дос, кур чалышып куда болуп элибизден тандап кыз берели... Биз Ала-Тоонун аркы жагында, черик берки жагында. Биз чий менен турдуктай чын ажырабас элбиз. Жамандашпай өтөлү» - деп акыл айтат. Көп өтпөй Бугу манаптары ошол кенеште айтылган сез боюнча Боромбайдын Алтын деген кызын черик Тоймат уул Турдуке бийге күйөөгө беришкени белгилүү [29].

Боронбай бий Солто, Күшчү, Саруу бирикмелеринин чоң бийлери Жангараач бий, Бүргө баатыр, Ажыбек датка ж.б. менен да өз ара байланыштарды үзбөй жакшы мамиледе болгон. Ал өзү жашаган замандын талабына жараша иш жургүзгөн ақылман жана чебер саясатчы, кылдат дипломат болгон десек аша чапкандыкка жатпait. Боронбай ар дайым мезгилдин өктөм талаптарына ылайык өз ишмердигинин өнүтүн өзгөртө алган, келечекти көрө билген көрөгөч касиети, ийкемдүү саясаты менен кескин өзгөчөлөнүп турат. Бугу уруу бирикмесинин ээлиги кыргыз жеринин чыгыш тараптагы чет жакасында, бөлөк элдер, өлкөлөр менен чектеш жайгашкандыктан ага айрым бир жылдарда алар менен мамилени тез арада жөнгө салу учун өз бетинче аракет жасоого туура келген.

XIX к. 20-30-жж. Ысык-Көлдө бир эле учурда үч мамлекеттин өз таасирин таратууга, мүмкүн болсо үстөмдүгүн орнотууга умтулусу даана байкалат. Андай максатты көздөгөн өлкөлөр Цин империясы, Кокон хандыгы жана Россия империясы эле. Канатташ жашаган Улуу Жүз казактарынын хан, сultандары да Или дарыясы тараптан кыргыздарга кысым көрсөтүп, жайыт, жер талашып, жүздөгөн, миндеген төрт түлүк малын айдал кетип турушкан. Бул жылдарда ири уруу бирикмелеринин ортосундагы чыр-чатактар да али тыйыла элек болчу. Коншулаш уруулар менен кайра-кайра кайталанган кагылышуулардын натыйжасында Бугулар дагы көптөгөн азап-тозокторго кабылып, оор жоготууларга дуушар болушкан. Андыхыктан алар башкалардын запкысынан куттууунун айла-амалын издеөгө аргасыз болушкан. Ошондо аларга Цин империясы менен Кокон хандыгына караганда кыйла алыс турган Россия мамлекети менен ынтымак түзүп, ымала кылуу ылайык көрүнгөн [30].

Айта кете турган нерсе, Совет доорунда жазылган илимий эмгектерде Россия менен жакындашууга кыргыздардын орустарга Караганда көбүрөөк кызыккандыгы тууралуу ой пикир басымдуулук кылган. Ал эми Россия империясынын аймактагы, айрыкча Ысык-Көл өрөөнүндөгү түпкү максаттары, стратегиялык кызыкчылыктары анчейин толук ачылбай келген. Бул өнүттө өз мезгилиnde ири тарыхчы А.Хасанов эч айбыкпай, калыстыктан тайбай абдан адилеттүү ой-пикирлерин, тыянактарын жазып кеткени белгилүү. Чындыгында Кыргызстанда, адегендө анын эл аралык соода үчүн абдан мааниси зор өнүрү – Ысык-Көлдө өз үстөмдүгүн орнотууга орус мамлекети кыргыздардан эч кем эмес кызыккандыгын эстен чыгарбай көнүлгө бек түйгөнүбүз жөн. Ошондуктан адегендө Батыш Сибирдеги орус бийлиги Ысык-Көлдүн чыгыш тарабы аркылуу өтүүчү кербен жолун ээлеген Бугулар менен мамиле түзүү боюнча демилге көтөргөн десек чындыкка дал келээри талашсыз.

Бул өнүттө А.Акаев мындай деп жазган: “Кыргыз башкаруучуларынын Россияга кайрылуусу өз уруулары менен уруктарын кырылуудан сактап калуу үчүн аргасыздан жасалган кадам болгон деген пикирлер да аз эмес. Алардын кайрылууга аргасыз болгондугу күмөн туудурбайт. Ошол эле убакта мен кыргыз башкаруучуларынын Россияга кайрылуулары алардын жергилиттүү жеке кызыкчылыктарынан улам гана келип чыккан деген пикирлерге макул эмсемин. Кептин төркүнү бүтүндөй кыргыз элинин тагдыры жөнүндө болгон. Биздин ата-бабаларыбыз терен ойлонуп, алысты көрө билишкен”[31].

XIX к. башында Ирбиттен чыгып Кулжа шаары менен Кашкарға чейин кетчү кербен жолу Жети-Суу, Или өрөөнү жана Ысык-Көлдүн Тескейиндеги ашуулар аркылуу өткөн. Жол жүрүп бара жаткан Россиялык көпөстөрдүн соода кербендерине кээде ээн жерлерден каракчылар кол салып, бар байлыгын талап алышчу. Ушундай кол салууларга байланыштуу Россиянын Кашкар менен соода байланыштары убактылуу үзүлүп калган [32].

Батыш Сибирден Орто Азияга, Чыгыш Туркстанга жана Индијага бара турган орус көпөс-соодагерлеринин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Улуу Жүз казактары менен кыргыздарды Россияга караттуу зарыл эле. Дал ушундай максатта Батыш Сибирдеги аскердик администрация казактар жана Ала-Тоолук кыргыздар менен карым-каташты күчтөтүү боюнча алгачкы кадамдарды жасай баштайт. Албетте, Россия сыйктуу күч кубаттуу зор өлкө менен соода-сатыкты өнүктүрүүгө, алака-байланыш кылууга кыргыздар да кызыкканы анык.

Эки тараптан төн болгон умтуулуу XIX к. биринчи чейрегинде кыргыздын өтө чон Бугу уруу бирикмеси менен орус мамлекетинин ортосунда элчилик байланыштардын калыптана башташына өбөлгө түздү. Бул процесстин 40-50-жж. андан ары терендеп, акыры бугулардын Россияга биротоле ык алышында жана анын курамына киргизилишинде Боромбай бий активдүү ролй ойноду. Буга белгилүү өлчөмде мурдараак башталган Цин империясы менен Кокон хандыгынын үстөмдүгүнүн орноо коркунучу, алардын запкы көрсөтүүлөрү түрткү болгон. Ошондой эле ошол кездеги эң татаал тарыхий кырдаал, канатташ жашаган казак султандарынын зордук-зомбулуктары, XIX к. 20-30-жж. коңшу уруулар менен мамиленин начарлашы жана ич ара чыр-чатактардын ырбашы Бугу уруу бирикмесин алгачкы учурда алыскы Россия менен жакындашууга, кийин абалы ого бетер оорлоп тышкы саясий кыйын кырдаал түзүлгөн кезде, аргасы түгөнгөндө калканч издең ага кайрылууга мажбур кылды.

Мында Россиялык көпөстөрдүн бугулардын айылдарында активдүү түрдө жүргүзгөн иш аракеттери, «үгүт-насааттары» да өз таасирин тийгизбей койгон жок. Себеби, биринчиден бугулардын арасында алар атайын тапшырманы аткарышып өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын коргошкон, жергиликтүү элди кызыктырган жалан жакшы кабар таратышкан, экинчиден көпөстөр өздөрүнүн коопсуздугун түбөлүк камсыз кылууну көздөшкөн. Эгерде элет эли, бөтөнчө эл аралык соода-кербен жолу кесип өткөн стратегиялык мааниси терең аймакты ээлеген, «тогуз жолдун тоомунда» турган бугулар эртерээк Россиянын курамына кирсе көпөстөр үчүн абдан пайдалуу болмок.

Ошондуктан Сибир тилкесинин начальниги генерал Г.И.Глазенап XIX к. экинчи он жылдыгында орус көпөстөрүн Ысык-Көл өрөөнүнүн күн чыгышындагы Бугу айылдары аркылуу удаа-удаа үч ирет соода кербенин жөнөтүүгө көндүрөт. Алсак, адеп 1811-ж. ташкендик Миркубан Нязов менен казандык татар Абдулгазы Умаровдун, ал эми 1812-ж. Семипалатинске соода кылган А.Юсупов, С.Курбанбакиев ж.б.[33] көпөстөрдүн, 1813-ж. кайрадан М.Ниязовдун дагы бир кербени Ысык-Көл тарапка бет алганы белгилүү [34]. Орус бийликтери ошол кербендер аркылуу Бугу уруу бирикмесинин бийлерине эки тараптуу алака-байланыштарды түзүү, Россиялык соодагерлердин коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө өтүнүч катты жиберет.

1813-ж. октябрьдүн аягы-ноябрьдүн башында (31.X) Ысык-Көлгө жете келген жүз башы Старковдун 70 казак-орус аскери коштоп

жүргөн М.Ниязовдун кербенине Шерали бий менен Ниязбек бий жылуу мамиле кылып, сый урмат көрсөтүшөт жана алардан түк пул (пошлина-бажы) албай Кашкарга чейин узаттууга убада беришет. Кербендин курмында губерниялык катчы А.Л.Бубенов да бар эле. Ага жол боюндагы жергиликтүү калкты Россиягат көмөк көрсөтүүгө имерүү боюнча атайын тапшырма берилген жана Г.И.Глазенаптын аталган катын тапшыруу милдети жүктөлгөн [35].

Бугулар А.Л.Бубенов алып келген катка жооп иретинде Г.И.-Глазенаптын атына кат жызып, анда «алар көпөстөргө кысым көрсөтмөк түгүл, ар дайым колдоо көрсөтүшөөрүн, жакшылык каалашарын жана каалаган жерине чейин жеткиче коштоп барышаарын» билдиришкен [36].

1813-ж. кеч күздө (21-ноябрь) Шералы бийдин уулу Качыбек, Ниязбек бийдин уулу Жакыпбек баш болгон Бугу элчилери Семипалатинските жол тартышат. Элчилер 1814-жылы 5-январда Семипалатинск чебине жете келип, Батыш Сибирдин генерал-губернатору Г.И.Глазенаптын расмий кабыл алуусуна катышышканы маалым. Кыргыз элчилери өз эли орустар менен соода-сатык кылууну каалашарын, азиянын өлкөлөрүнө аттап өтө алгыс алардын аймагы аркылуу коншу өлкөлөргө Россиялык соодагерлердин бейкапар өтүшүү үчүн кам көрүп, көмөктөшүүгө даяр экендигин айтышкан жана өздөрүн Петербургга жиберүүнү өтүнүшкөн. Бирок Г.И.Глазенап ошол кезде орус падышасынын ордо шаарда жок экендигин шылтоолоп элчилердин өтүнүчүнө макул болгон эмес.

Орус төрөсү Россия мамлекети кыргыздар менен карым-канташты жакшыртууну көздөөрүн билдирип, императордун атынан Качыбекти кызыл сыймага кыстарылган алтын медаль менен сыйлап, Жакыпбекке каухар таш чөгөрүлгөн кымбат баалуу шакек тартуулаган. Ошондой эле генерал-губернатор элчилерге аскердик капитан наамын, атайын алардын аты-жөнү жазылган кылыштарды ыйгартууга убада берип үмүттөндүргөн. П.А.Словцовдун жазганына Караганда 1814-ж. Омскиге Шералы бий менен Ниязбек бий келип, алар капитан чиндери, бири алтын медаль, кийинкиси алтын жалатылган кылыш (оправа) менен сыйланышкан [37]. Бул тууралуу В.В.Бартольд мындай деп жазат: «1814-ж. Шералы бийдин уулу Койчибек Сибирдин генерал-губернатору Глазенапта болгон... жана кербендердин өтүшүнө көмөк көрсөткөндүгү үчүн «капитан чинин, алтын медаль менен кылыш алган» [38]. Кайра Ата-Журтка, Ысык-Көлгө кайтканда алар бугулардын бийлерине Батыш Сибирдеги орус бийлигинен жаңы кат ала келишкен эле [39].

1814-ж. Ысык-Көлгө биринчи жолу жоон топ орус кишилери келет. Аларды дагы кыргыздар мээримдүү, меймандостук көрсөтүп кабыл алышкан[40].

XIX к. 20-жж. башынан тартып Бугу уруусу менен Батыш Сибирдеги падышалык администрациянын ортосунда кат-кабар алышуу, элчилерди жиберүү аркылуу саясий байланыштар кайрадан жандана баштайт. Андай каттарда орус бийлиги Россиялык кербендерди кыргыз жеринен эч тоскоолдукусуз өткөрүп жиберүүнү жана алардын коопсуздугун коргоону суранышкан. Ал эми кыргыздар болсо күч кубаттуу орус мамлекети менен ынтымак түзүүнү, кокондуктар ж.б. коншулар кол салса андан жардам алууну каалашарын жазышкан. Кыргыз-орус мамилелеринин 20-жж. бара-бара терендей тамыр жайышына Ысык-Көлгө көбүрөөк келе баштаган Россиялык соодагерлердин активдүү ишмердиги да түрткү берди. Алардын айрымдары бугулардын айылдарын кыйла жыл аралап, алардын бийлерин ачыктан-ачык эле эч нерседен айбыкпай Россияга ык алууга, белөк өлкөлөргө, бөтөнчө Kokon хандыгына Караганда артык көрүп ага жан тартууга ынандырышкан. Натыйжада бугулардын жаны элчилеги 1821-ж. андан соң 1824-ж. Омсиге жөнөтүлгөн болчу[41].

1824-ж. Семипалатинскилик көпөс С.Поповдун кызматчысы (приказчиги) казандык татар Файзула Сейфуллин, Семипалатинскиде жашоочу ишимдик мещанин П.А.Пиленков менен казак султаны Галий Адилевдин төлөнгүтү Уйсунбай Шукуров бугу уруусунун үч уругунун (желден, арык-тукум жана белек) бийлерин өздөрүн орус букарапарыбыз деп таанууга жана ушул максатта Россияга элчилерди жиберүүгө көндүрүшкөн[42].

Акылбек бий Олжобай уулу (арык-тукум), Алгазы бий Шералы уулу (белек), Алымбек бий Жапалак уулу баш болгон элчилер (12 миндей түтүн элдин атынан) 1824-ж. 16-декабрда Семипалатинскиге, 1825-ж. 5-январда Омсиге жете келишет. Омсикиде элчилер 25-майга чейин жүрүп, Омск областынын начальниги С.Б.Броневский аларды кабыл алганда ага бугунун жогоруда аты аталган үч уругунун бийлеринин катын тапшырышкан. Кийнчэрээк элчилерди Батыш Сибирдин жаны генерал-губернатору П.М. Капцевич кабыл алат. Элчилер алып келген катта коншулар менен кагылышууларда Бугу уруусуна калканч болуп колдоо көрсөтүү өтүнүчү жана Россиялык кербендерди Кашкарга жана Аксууга чейин коштоп барага бугулар даяр экендиги жөнүндө жазылган[43].

Батыш Сибирдин генерал-губернатору падыша өкмөтүнүн атынан кыргыздарга Россиянын көңүлү түз экендигине элчилерди

ишенидирип, ар бирине шакек ж.б. баалуу белектерди тартуулайт. Мындан тышкary қыргыз бийлерине атайын кат жазып, алардан Ысык-Көл аркылуу Кашкарга өтүүчү россиялык соода кербендерин коргоону жана чек арага чейин узатып турууну суранган[44]. Анын сунушу боюнча көп өтпөй Акылбек бий, Алымбек бий Александр сыймагына қыстарылган алтын медаль менен сыйланат. Аларды кайра элине жеткирип келген орус элчилерин жакшылап тосуп алганы учун Жапалак Кутлин да алтын медалга арзыган эле[45].

Элчилер 1825-ж. 25-майда элине кайтканда Карапалдагы Улуу Жүз казактарынын Уйсун уруусунун айылдарына чейин 120 казак-орус аскерин ээрчиткен подполковник Шубин, андан ары Ысык-Көлгө чейин хорунжий Нюхалов 60 казак-орус аскери менен узатып барат. Алар менен бирге орус бийлигинин маанилүү милдеттер жүктөлгөн расмий өкүлүү катарында Омск гарнизондук полкунун дарыгери Ф.К.Зибберштейн (теги поляк) келген болчу[46]. Ал өзүнүн күндөлүгүндө Кашкарга кетчү кербен жолу, Ысык-Көлдүн табияты, Бугу уруусунун саясий абалы, турмушу, коңшу өлкөлөргө каратса алардын мамилеси, бийлери ж.б. тууралу так маалыматтарды жазган. Анын жазганына караганда 1824-ж. августта алар келген кезде Бугу уруусуна караштуу айылдарга Кокон ханынан элчилер келип қыргыз бийлерин Мадалы хандын бийлигине өз эрки менен баш ийүүгө үндөп, атүгүл талап қылыш жатышкан. Бирок, Ф.К.Зибберштейн баса белгилегендей өз элчилери орус аскерлеринин коштоосунда кайтып келгенине шерденген, Россиянын күчүнө, колдосуна ишенген Олжобай бий менен Жапалак бий алгачкылардан болуп Кокон ханынын талабын четке кагып, баардык уруктардын башчыларын Батыш Сибир генерал-губернаторунун өтүнүчтөрүн аткарууга, ынтымак-ымала қылууга жана ага ыраазычылык билдирген каттарды жөнөтүүгө көндүргөн[47].

Айта кете турган нерсе, ушул окуялардын баардыгы, Бугу уруусунун бийлеринин дипломатиялык ишмердиги бугулардын болочок чон бийи Боромбайдын көз алдында өткөн. Ал улуу муундагы бийлерден, чыгаан коомдук-саясий ишмерлерден, өзүнө чейинки бугулардын мыктысы, чон бийи Бирназар бийден көп нерсени, биринчи кезекте эл башкаруунун татаал сымбарын, элчilik өнөрдү үйрөнгөн. Қыргызстандын чыгыш тарбындагы Цин империясына, Улуу Жүз казактарына чектеш эң четки чек ара аймагын ээлеген Бугу уруу бирикмесинин тышкы саясий, эл аралык абалы башкаларга караганда кыйла татаал, кыйыныраак болчу. Ошондуктан Боромбай акылман жол башчы сыпатында өзүнүн саясий багытын,

башкарған элинин өнүгүү нугун түзүлгөн кырдаалга жараша чукул өзгөртүп туруга аргасыз болгон. Ошондой болсо да чечүүчү учурларда жалпы қыргыз элинин қызыкчылыгын жогору коюуга, ынтымактан чыкпай эл биримдигин чындоого, көз каранды эместигин коргоого умтулганы талашсыз.

Бирок, кээде кээ бир тышкы жана ички кыянат күчтөрдүн бөлүп-жаруучу арамза аракеттери акырындап калыптанып бара жаткан ынтымакка доо кетирип, қыргыз коомуна зиянын тийгизбей койгон эмес. Буга Арка қыргыздарынын Кокон хандыгына көз каранды эместигин жарыялап, өз алдынча эгемендүү қыргыз хандыгын түзүп ооматы жүргөн Ормон хандан - жоолашар жоосу эмес кан кудасынан 50-жж. башында Боромбай бийдин оолактай баштоосу күбө.

Бугу уруусу жана анын жол башчысы Боромбай бий менен жакшы мамиле түзүп өз таасирине тартууга кезинде Чыгыш Түркстаннык кожолор, Кокондук бектер да аракет жасашкан. Боромбай бий зарыл болгондо өзүнүн өтө ишенимдүү кенешчи-элчиси, калкына кадыр-баркы бар кадимки Тилекмат акени Кашкар менен Кулжага, Кокондук бектерге, казак султандарына жөнөтүп, элчилик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу мамилени жөнгө салып турчу. Мындай талылуу маселелерди чечээрде ал ар дайым айланасына бугу уруу бирикмесине кирген уруулардын атак-данктуу адамдарын жыйнап, кенешме өткөзүп алардын кеп-кенешин укчу, айткан сунуш, пикирлерин сөзсүз эске алчу. Алсак, бугудан Мураталы, Чонкарач, Балбай баатыр, Качыбек, Тилекмат, Өмүр баатыр, Саяктан Садыр аке, Дөөлөстөн Сарт аке ошондой курама уруу ичиндеги кенештердин туруктуу катышуучулары болгон[48].

Боромбай бийдин алысты көре билген көрөгөч көсөмдүгү, элдин түбөлүктүү келечеги үчүн кам көргөн акылман жана дасыккан жол башчы катары касиети анын Россия менен карым-катнашты күчтөүүгө көбүрөөк басым жасаганынан даана байкалат. Ал ошол доордогу эл аралык абалга, күчтөрдүн тен салмактуулугуна жанылбай туура баа бере алган жана Цин империясына, Кокон хандыгына караганда орус мамлекети күч-кубаттуу өлкө экенине акырындап көзү жеткен.

Анын Россия империясы менен алгачкы байланышы XIX к. 40-ж. биринчи жарымына туура келет. Ал кезде Ормон хандын демилгеси менен Кокон хандыгына көз каранды эместигин жарыялаган Аркалык қыргыздардын мамлекети жаңыдан гана түптөлүп жаткан болчу. Мамлекет башчысы катарында хан бийлиги да анчейин чындала элек

эле. Борбордук жана жергиликтүү мамлекеттік башкаруу органдары али калыптанып бүтө элек кезде бөлөк өлкөлөр менен мындай өз бетинче мамиле түзүү, ымала кылуу аракети баардык эле элдердин, айрыкча көчмөндердүн тарыхында мурдатан болуп келген мыйзам ченемдүү көнүмүш көрүнүш. Монгол империясы, Хайду хандыгы, Алтын Ордо, Моголстан, XV-XVI кк. борборлошкон орус мамлекети түзүлүп жаткан учурда, XVI- XIX кк. Орто Азия, Казак хандыкта-рынын саясий тарыхында эки ача тенденция: биригүү жана обочоло-нуу (сепараттык аракет) аракеттери кәэде айкалыша калып турганы белгилүү. Ошондуктан биз Боромбай бийдин коомдук-саясий иш-мердигиндеги чукул өзгөрүүлөрдүн объективдүү өбөлгө, себептерин эске алганыбыз жөн.

Боромбай бий Батыш Сибирдеги орус бийлигине караштуу Аягуз округдук приказына алгачкы катын 1844-ж. жөнөткөн. Ал катты Омсикге татар соодагерлери менен бирге жөнөгөн кыргыз жигити жеткирет. Катта мындай деп жазылган: «Биздин волосто көп жылдардан бери соода иштери менен жүрүшкөн татарлардан Тархан Файзула Ногаев менен казандык Мухаммед Галим Тагиров бизди орус букаралыгына оттүгө ынандырышты» [49]. Аталган каттан Бугу уруу бирикмесинин коншу элдер, өлкөлөр менен тынымсыз байланыш жүргүзүп турганы жана алардын жол башчысы – Боромбай бийдин кылдат дипломат, чебер саясатчы, көп кырдуу кичи пейил жөнөкөй инсан экени сезилип турат. Буга анын ошол катындағы төмөнкү саптар күбө: «Мен улуу (өтө кыйын-Ө.Т.)адам болбосом да, жалпы элим сыйлап-урматташат жана мага ишенишет, Ташкендик (Кокондук – Ө.Т.) хан менен бекке белгилүүмүн, ошондой эле менин ысымым Кытай ханына да белгилүү, алардан тартуу-белектерди алып бактыга бөлөнгөм, бирок аттары аталган тарлардын күчтүү ынандыруусу боюнча биз Улуу Өкүмдар Импе-тордун бийлигине оттүнү эп көрдүк» [50]. Мындан тышкary ал 2 же 3 ардактуу бийлерден турган өз элчилерин Петербургга орус императорунун ак сарайына жөнөтүүнү өтүнгөн. Бул элчилик тууралу Н.А.Аристовдун мындай деп жазганы бар: «1844-ж. августта бугу уруусунун манабы омскилик начальниктерден өз элиниң өкүлдөрүн Петербургга, ордого орус букаралыгына кабыл алуу өтүнүчү менен жөнөтүүгө улуссаат сурады. Аны мындай аракетке ич ара чыр-чатактар жана орус татарлары тархан Файзулла Ногаев менен Мухаммед – Галим Тагировдун берген кенеши түрткөн. Батыш Сибирдин генерал-губернатору 1845-ж. июляда кат жана тартуу белектер менен жооп берген.

Боромбай мындан кийин да орус аскер бийлигинин купулуна толуп бир нече ирет Батыш Сибир генерал-губернаторунан белектерди алган. Ага орус өкмөтүнүн атынан уч ардак чапан, кылыш ыйгарылган жана алтын жалатылган мөөрү болгон[51]. Болжолу, орус чек арасы өтө алыс болгондуктан букаралыкка кабыл алууга макулдук берилген эмес»[52]. Албетте Н.А.Аристов баса белгилегендей Россиянын стратегиялык кызыкчылыктарына дал келген мындай пайдалуу өтүнчтүү четке кагышына аралыктын алыстыгы башкы себеп болгону күмөн. Анын андан башка да бир катар олуттуу себептери болгон. Алардын айрымдарын падышалык администрациянын расмий документтеринен байкоого болот. Алсак, ал кездеги Батыш Сибирь генерал-губернатору П.Д.Горчаков борборго жөнөткөн билдириүүсүндө бугулардын сунушунан баш тартуунун себебин мындайча түшүндүрөт: «... Жапан Кыргыздардын өтө кадыр-барктуу Бийлеринин бири, Старшина Боромбай Бекмуратовдун Аягуз тышкы Приказына жиберген өтүнчүнүн көчүрмөсүн жөнөтүп жатып буларды кошумча билдирем, мен өзүм тараптан аларды Россиянын карамагына кабыл алууга мүмкүнчүлүк жок деп ойлойм, аны иштиктүү чаралар менен колдоо үчүн мага ишенип тапшырылган Корпустун азыркы санынан кыйла көп аскер ыкмалары талап кылынат... ошондуктан элчилерди ошол өтүнчтүү жеткириүү үчүн Бийик тактыга (падышага – Θ.Т.) жөнөтүүдөн чөттөөнү туура көрдүм» [53]. Бул маселеге кийинчөрөк император Николай I да дал ушундай мамиле кылганы маалым.

Падыша өкмөтүн, өзгөчө Россиянын тышкы иштер министрлигин чочулаткан нерсе орус-кытай мамилелеринин курчуп кетүү коркунучу болгон. Айрым жогорку кызматтагы чиновниктердин оюна караганда бугуларды орус бийлигине баш ийдирүү сөзсүз кытай өкмөтү тарабынан кооптонууну туудурмак, ал алардын батыштагы ээликтөрүнен чектеш жерлердеги орус аскерлеринин аракеттерине жана жылышына өзгөчө көнүл бөлүп көз салып турган [54]. Ошондуктан орус бийлиги Кытайга жанаша жайгашкан кыргыз жерин тез арада каратуудан айбыкканы анык. Аナン калса бугуларга канатташ Улуу Жүз казактары или Россияга толук карай элек эле. Хан Кененин көз каранды эместик үчүн күрөшү эки ортодо көң аймакты кучагына алып, кыйла аскер бөлүктөрүн алагды кылып, миндең чакырым алыс жаткан Кыргызстанды карай алга жылышын кыйындаткан.

Арийне, бул мезгилде (XIX-к. 30-40-жж.) Цин империясы Россия үчүн анчейин коркунучтуу эмес болчу. Анткени Кытай европалык күч-кубаттуу өлкөлөрдүн колониалдык кол салууларына кабы-

лып өтө алсырап калган. Бирок, ошого карабастан орус мамлекети аны менен мамилесин начарлатууну каалаган эмес. Сыягы ушул кырдаал падыша өкмөтүнүн бугулардын өтүнүчүнөн баш тартуусунун башкы себеби болгон. Мында академик Б.Жамгерчинов таамай айткандай XIX-к. 40-ж. Жакынкы жана Орто Чыгышта англо-орустук карама-каршилыктардын курчушун эске алуу керек. Англиялык башкаруучу чөйрөлөр аталган чөлкөмдө Россиянын таасирин чектөөнү, Афганистандагыдай эле Орто Азияда да өзүнүн үстөмдүгүн орнотууну көздөгөн. Эки өлкөнүн ортосундагы атаандашуу, тентайлашуу Кавказда да ачык көрүнгөн. Ошондой оор тарыхий шартта Россияга белгилүү өлчөмдө «чыгыш маселесинде» чегинүүгө туура келди [55].

Мындай тарыхий шартта саясий тажрыбасы мол, далай жолку курч кырдаалдардагы турмуштук сынактарда такшалган чыгаан жол башчы Россия менен мамилени чындоону артык көргөн. Ушундай айкын максатты алдыга койгон Боромбай бий 1848-1851-жж. кайрандан Батыш Сибир генерал-губернаторуна бир нече жолу кат жазып, эки тараптуу карым-катнашты терендөтүү өтүнүчү менен кайрылат [56].

Бул кезде Улуу Жұз казактарын каратуу толук аяктап Россия империясынын ээлиги, Сибир – Иле чөлкөмү тараптагы чек ара тилкеси Ысық-Көлгө кыйла жакындалап калган. Эми падыша өкмөтү кыргыздарды Россиянын курамына киргизүүгө камынyp, чечкиндүү чараптарды көрө баштайт. Буга Батыш Сибирь генерал-губернатору П.Д.Горчаковдун Боромбайдын кийинки каттары тууралуу Петербургга жөнөткөн билдириүүлөрү күбө. Алсак, граф Нессельродеге 1848-ж. 26-июнда жазган катында ал мындай деп белгилейт: «Сиздин Урматыңызга мен жапан кыргыздардын манабы Боромбай Бекмуратовдон алган каттын көчүрмөсүн жөнөтөм, ал элге өзүнүн өтө таасирдүүлүгү, соодагерлерге сыйлык-сыпаа мамиле кылганы жана орустарга берилгендиги менен белгилүү, азыркы учурда Ысық-Көлдө биздин бекемделип алышыбызга мүмкүнчүлүгүбүз жок экендингине карабастан... Боромбайды анын округ түзүү жөнүндө өтүнүчү өз мезгилинде (кезеги келгенде – Θ.Т.) чечилерине ишендиргенимди, ошону менен бирге анын аракеттерин колдоо үчүн ага кәэ бир белектерди жибергенимди билдириүүгө милдеттүүмүн» [57]. Айта кете турган нерсе Боромбай бий өз катында орус генералынан мүмкүн болсо Ысық-Көлгө келип шаар курууну, тынчтыкты камсыз кылуу үчүн өзүнчө Диван (округ) түзүүнү суранган [58].

Ошол эле 50-ж. башында Ташкендеги Кокондук бектер дагы жашыруун Боромбайга атайын өкулдөрүн жиберип, сүйлөшүүлөрдү

жүргүзүү үчүн анын өзүн чакыртканы маалым. Бирок Боромбай мындай сунушка макул болгон эмес. Кокондуктарга алардын түпкү максатын билүү үчүн өз ордуна Тилекматты жиберет[59]. Ошондой болсо дагы бугулар баштагы багытынан кайра тартпай кокондук аскерлер кол салса кармашууга камынышкан. Албетте, андай оомалуу-төкмөлүү учурда Россиянын чөлкөмдөгү аскердик администрациясы да жөн жаткан эмес.

1853-ж. жайында Батыш Сибирдин кийинки генерал-губернатору Г.Х.Гасфорд Чоң Ордонун (Улуу Жүз) казактарынын приставы майор М.Д.Перемышльскийге мындай деп көрсөтмө берген: «Россиянын букаралыгына кириүнү каалашарын мурда билдириген Бугу уруусун башкарған манап Боромбай менен байланышыныз, анын берилгендиги биз үчүн маанилүү, анткени ал бардык жапан манаптардын арасынан 15 мин түтүндү башкарған эн күчтүүсү... жана бугу уруусунун конуш – журттары аркылуу Кашкарияга кетчү башкы жол өтөт» [60].

Боромбай бий санаалаш бугу манап бийлери менен бирге 1853-ж. күзүндө Батыш Сибирь генерал-губернаторуна жаңы кат жөнөтүп өзү башкарған уруу-уруктарын Россиянын букаралыгына кабыл алууну дагы бир ирет өтүнөт. Катта бугу уруусу «коншулаш элдердин тынымсыз кол салуу коркунучуна кабылганы, күндүр-түндүр кайсыл бир тараптан кол салуудан чочулашканы» баса көрсөтүлгөн. «Кокон хандыгы Бугу уруусуна өзгөчө коркунуч туудуруп жатканы» [61] жазылган.

Бугу уруусунун чоң манабынын каты тууралу Россия империясынын тышкы иштер министрлигине 1853-ж. 21-ноябрда жөнөткөн катында генерал-губернатор Г.Х.Гасфорд мындай деп кабарлаган: «Манап Боромбай Бекмуратовдон жана бугу уруусунун башка ардактуу адамдарынан мен Россиянын букаралыгына аларды кабыл алуу жөнүндө өтүнүч (кат – Θ.Т.) алдым, аны Улуу урматтуу Сизге жөнөтүп жатам» [62]. Бугуларга канатташ жашаган казак төрөлөрү да тез-тез кол салып, тынчтык берген эмес[63]. Ушундай оор тагдырга кабылган бугу уруу бирикмеси орус бийлигине жогорудагыдай каттар менен кайрылууга мажбур болду.

Элдик санжырадан жакшы белгилүү болгондой 1853-ж. күзүндө ордо оюнунан чыккан таарынычтын натыйжасында Ормон хан менен Боромбай бийдин ортосундагы мамилелеге доо кеткен эле.

Белек Солтоноевдин китебиндеги маалыматтарга караганда Боромбай бий Россиянын курамына кириү тууралуу маселени эл менен

кенешип, элдин пикирин эске алуу аркылуу чечкен [64]. Бул жыйындын жүрүшүн алабдан так жана ирээттүү баяндай алган. Анын жазгандарына таянсак, бугулар «Каркырада отурганда Боромбай элин, белек, майда белек, кыдык, саяк, бапа, арык тукуму, желдендин баш кишилерин жыйып алып» элиниң келечек тагдыры, Россиянын карамагына өтүү жөнүндө кенеш курган. Алардын артынан айылдагы калган кишилер, жаш жигиттер, балдар курчап карап турушкан. Атабабалардан калган салт боюнча «ай туягына ак сарбашылын» деп жакшылыкка ырым кылып боз бәэни курмандыкка чалышат [65]. Мында талкуулана турган маселенин өзгөчө маанилүүлүгү жана кабыл алынаар чечимдин жооптуулугу эске алынган [66].

Жыйында Боромбай бий элге мындайча ақылдашаар сөз менен кайрылат: «бугу, сарыбагыш бир кылжырдын баласы, жети ата тууганы элек... Сарыбагыш менен кәэде жакшы, кәэде жаман жүрдүк. Акыры Ормонду өлтүрүп койдунар, ал себептен бугу, сарыбагыш кырылышып, көбү мал-башынан ажырап, кан төгүлүп... Эми кандай кылалы?... Биз Көлгө түшөлүк... Илгертен орус менен катышыбыз бар эле, орус деген түптүү, чон журт, калың эл, оруска карайлы, журт эс алып, оокат кылсын», - дегенде элдин баары мойнун жерге салып олтуруп, көпкө унчукпай калып, бир далайдан соң: «Мейлиниздараса карайлы», - дешкен [67].

Акыры анын мындай аракеттери Бугу уруу бирикмесинин Россиянын курамына киргизилиши менен аяктады. Падыша өкмөтүнүн сунушу боюнча Боромбай бий жөнөткөн элчилер 1854-ж. 26-сентябрда Омсикіге келгени белгилүү. Алар алып келген катта 12 манаптын мөөрү басылган болчу. Элчилердин башчысы Качыбек Шералин 1855-ж. 17-январда Омскидеги орус бийлигинин талабы жана мусулмандардын салты боюнча Бугу уруусу Россиянын букаралытына өтө тургандыгы тууралу кепил катары Ыйык Куранды кармап ант берет. Батыш Сибир генерал-губернатору Боромбай бийдин калк ичиндеги кадыр-баркын эске алып, аймакта Россиянын таасирин таратуудагы эмгегин жогору баалап аны Бугу уруу бирикмесинин башкы манабы деп тааныган. Ошондой эле ага подполковник аскердик чин – наамы ыйгарылат [68]. Ага кийинки жылы дагы баалуу чылк күмүштөн жасалган белектөр тартууланган [69]. Анткени ал Россияяга ык алуунун башкы демилгечиси жана 50-жж. элчилик байланыштардын уюштуруучусу болгон. Боромбай бийдин бул өнүттөгү ишмердигине баа бергенде анын демилгеси ошол доордогу татаал тарыхий кырдаал менен шартталгандыгын, аргасыз жана туура чечим экенин эске алуубуз керек.

Боромбай бий өмүрү өткүчө уруулар аралық чыр-чатактардын чыгышына жол бербөөгө тырышып, өзү башкарған элди ар дайым сабырдуулукка, тынчтыкка үндөгөн, доо-талаштарды элдик адат-наркка таянып чечүүгө умтулган. Анын мындай асыл касиетине капилет кагылыш чыкканда ачууга алдыrbай, Ормон ханга жалпы кыргыздын ханы катарында урмат-сый көрсөтүп аттап-тондоп ордо-айылына узатып коюу тууралу алабарман баатырларга айткан акылы күбө. Ал түпкүлүгүн ойлоп, кыргыздардын бөөдө кыргынга кабылышын каалаган эмес. Бул жөнүндө кызыктуу маалыматтар Б.Солтоноевдин «Кызыл кыргыз тарыхында», көпчүлүк санжырларда кездешет [70]. Кезинде Боромбай менен Ормонго академик В.В. Бартольд мындайча баа берген: «өзүнүн жеке сапаттары менен алдыга сууруулуп чыккан Ормон жана Боромбай сыйктуу саналуу гана кишилер башкы жол башчылыкка жетише алышты, мында бириңчиси эр жүрөктүүлүгү, жалтанbastыгы, экинчиси эң мыкты (замечательным умом) акылы менен таанылган» [71].

Ал эми Бугу уруусунун манаптары Боромбай Бекмуратов, Кашибек Шералин, Мураталы Бирназаров жана Сарпек Саскин 1855-ж. 18-илюда өздөрүнүн мөөрүн басып Чон Ордонун (Улуу Жүздүн – Θ.Т.) казактары менен бугулардын башкаруучусу, пристав, подполковник М.Д.Перемышльскийге жөнөткөн өтүнүчтө төмөнкүдөй ка-бар бар: «...биз өз өкүлүбүз аркылуу тынч жашоону, аны менен ма-милени жакшыртууну, жакындашууну, туугандашууну каалап Ор-мондун ою менен болгонбуз; мында биз ага Каркыра өрөөнүндөгү биздин жайкы конуштарыбызга биз менен бирге келүүнү сунуш кы-лып, алардын малын ага кайтарып берүүгө, эгерде дооматы болсо кун төлөөгө, баардык иште ага бириңчи жолду, эн жакшы чөп ча-бындыларды, жайыттарды, мыкты конуштарды берүүгө убала кыл-ганбыз, бирок ал көнбөдү» [72]. Ошол эле катта Улуу Жүз казактарынын султаны Тезек төрөнүн бугуларга көрсөткөн аксымдыгы, зор-дук-зомбулуктары мындайча баяндалат: «Сиздердин султан Тезек етө чон күчкө ээ болду жана чоң адамга айланды, андан баардык казактар (казак-орустар – Θ.Т.) менен жапан кыргыздар корккон өндөнөт. Биз Тезек өзүн-өзү хан, султан, төрө жана хаким (башкаруучу) атап, ага ким каршы тура алатое? – деп мактантганы жөнүндө бир айың кеп уктук... Ормон көз жумганга чейин эле биз султан Тезек биз менен катуу душмандашканын билдирип Ормонго досторочо кат жазганын укканбыз... Булардан тышкary Тезек бул жактан өзүнүн элчи-төлөнгүттөрүн жөнөтүп, башка жактан өзүнүн вазирлерин, Айт-бузум-Саурук менен Тазабекти биздин үйүр-үйүр малыбызга көз са-

лууга (тартып алуу үчүн – Θ.Т.) көндүрдү. Бизди жактырбаганын билгизип... ал аларды биздин Көлдөгү аштыгыбызга алып келди жана аны атайлап малга тебелетип жок кылды... Алар ээн қалган жерибизге келип, калып қалган жана адашкан малыбызды жыйырма жолу айдап кетиши... Эгерде султан Тезек, Саурук жана Тазабек чоң болсо, анда бизге жашоого болбойт. Биз Сизге (приставга – Θ.Т.) таазим этебиз жана қалкалап калуунузду өтүнөбүз» [73]. Бул маалыматка атайлап басым жасап жатканыбыздын себеби айрым тарыхты сүйүчү авторлор публицистикалык макалаларында тарыхий чындыктан чечтеп, Тезек төрө Кенесарынын жорттуулунун кайгылуу аяктаганы үчүн Ормон ханды кектеп, Боромбайды көкүтүп, ага колдоо көрсөткөн деген калпыс ойду кесе айтышууда[74]. Ал эми жогорудагы кабарга караганда Тезек төрө Бугу уруусу менен да көпчүлүк учурда жоолашып турган.

Тарыхий маалыматтар боюнча 1858-жылы Боромбай бий улгайган чагында айыкпас дартка чалдыгып көз жумат. Өлөөр алдында үч күн ыр-санат түрүндө айткан анын керәэзи эл арасында сакталып калыптыр. Анын төмөнкүдөй кәэ бир саптарын эске сала кетүүнү эп көрдүк:

Аргымак жалын беш бөлүп,  
Өргөнүн калат жигиттер.  
Ар уруудан кошчу алыш,  
Ал дөбөгө бир чыгып,  
Бул дөбөгө бир чыгып,  
Айгуулашып күш салыш,  
Адырлуу жерден из чалыш.  
Жүргөнүн калат жигиттер,  
Эрмектешип ырдашып,  
Эзилишип сырдашып,  
Күлгөнүн калат жигиттер.

Бүрмөчүгүн бүрмөлөп,  
Термечигин термелеп,  
Кемпирлер өткөн дүйнө ошол.  
Кызгалдактай қыландаپ,  
Кырмызыдай қылактап,  
Кыздар өткөн дүйнө ошол.  
...Ак тенге пулу капитаган,  
Адырга малы батпаган,  
Байлар өткөн дүйнө ошол.

Буулуккан ажал тез келди,  
Боромбайга кез келди.  
Муратаалы, Тилекмат,  
Калың бугу элинди,  
Башкараар болсон кез келди,  
Аргымактан жал кетсе,  
Алмагы кыйын жал кайтып.  
Азаматтан мал кетсе,  
Келмеги кыйын ал кайтып.  
Азирейил тооруса,  
Калмагы кыйын жан кайтып [75].

Жогорудагы саптардан Боромбай бийдин жарык дүйнө, адамзат коому, анын түбөлүктүүлүгү, мезгилдин өктөмдүгү, табият жана муундар ортосундагы байланыш, бийлик менен байлыктын түбөлүктүү эместиги, ар бир курактын кубанычы, жыргалы жана машакаты, убакыттын учкулдугу жана баа-баркы, жашоонун манзызы жөнүндө философиялык, коомдук-саясий көз-карапштары менен турмуштук тыянактары чагылдырылганы талашсыз.

Ал дагы бирет өмүрүнүн акырына чейин жупуну жашаганын далилдеп чогулган элге «дыйканчылыкка көнгүлө, мал багып, бак тигип, жер казып, эгин айдагыла, жашоого ынгайлуу Чычкан, Даркандан чыкпагыла. Жаны келген коншу (орустар) менен ынтымакташып жашагыла, «башыма коргон урбагыла, ашыма ат чаптырып, калың кара сойбогула»- деп керээз айткан эле. Бирок аны терең урматтап ардактаган эли ата-бабадан калган каада-салтка сыйбаган мындай талапка көнгөн эмес. Ошондой кыжаалат учурда жандай көргөн жакын ырчысы, айтылуу Арстанбек Буйлаш уулу мукактансып каяша кылууга батынбай бугун ичине каткан элдин ажаатын ачып, намыскөй калктын оюн мындайча ырга кошот:

Оо, Боромбай абаке,  
Журт башчысы сен элен,  
Жомогун айткан мен элем,  
Ат чаптырбас ашына,  
...Сарбагыш, солто, саяктын  
Кайсынысан кем элен?  
Калыс сөздү айтайын,  
Көлдө сүзчү кеме элен,  
Калк коргогон эр элен,  
...Саябандуу бак элен,  
Салтанаттуу жан элен.

...Баштап келип орусту,  
Пааналаткан сен элэн,  
Паашага жаккан эр элэн,  
Бак тигип, эгин айда деп,  
Жөнөкөй оокат кайда деп,  
Кышы жылуу, малга жай,  
Жери сулуу, данга бай,  
Чычкан, Даркан жайла деп,  
Кашкар жакка барба деп,  
Айтып жүргөн сен элэн,  
Айттардан мурун сөзүндү  
Алдын-артын ойлонуп,  
Акыл сөзгө келгейсин.  
Калктын камын ойлонуп,  
Канча жүрдүн толгонуп,  
Кайгысын жеген сен элэн,  
Казалын айткан мен элем.  
...Адам өлсө, ый кылат,  
Акылман өлсө, сый кылат...

Арстанбек айтарын айтып бүткөн сон, эл-журт өзүнөн бүтүм күтүп жаткандыгын түшүнгөн кыраакы жол башчы жылуу маанай менен жылмайып, калкына ыраазычылыгын билдириет[76]. Мында да Боромбайдын коомдук-саясий ишмердиги, көз караштары жана ар дайым калкы үчүн кам көргөн жетекчинин турмуштук принциптери ойчул ақындын жан дүйнөсүнөн жараглан куюлушкан ылакап ыр түрүндөгү адилет баасынан байкалып турганы анык. Бул өмүр бою калкынын жакшы жашоосу, жаркын келечеги үчүн кара жанын карч урган ақылман, аяр жол башчыга элдин берген баасы эле. Андан артык акыйкат баа болушу күмөн жана мүмкүн эмес.

## ТИРКЕМЕ

1. Акаев А. Кыргыз Мамлекеттүүлүгү жана «Манас» элдик эпосу/тарыхый иликтөө.-Б.: «Учкун» АК, 2002. 212-бет
2. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. В пяти томах. Том II.- Алматы: Главн. ред. казах. сов. энцикл. 1985, 42-бет.
3. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы. I китеп. - Б.: Учкун, 1993. 143-бет.
4. Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. - Б.: Кыргызстан, 1995. 113-бет.
5. Семипалатинские областные ведомости, 1890 г., № 33.
6. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. В пяти томах. Том II.- Алматы: Главн. ред. казах. сов. энцикл. 1985, 10 - бет.
7. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. Из истории кыргызско-российских отношений (XVIII-XX вв): Краткий курс лекций и методическое пособие / Под ред. акад. А.Ч.Какеева. - Б.: Илим, 2001. 28 - бет; Рудов Г. Россия-Кыргызстан. Российско-Кыргызские отношения: История и современность./Отв.ред.академик В.М.Плоских. - Москва: Бишкек: Илим, 2001. 22 - бет.
8. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. В пяти томах, 11-бет.
9. Ошондо эле, 36,38 – беттер.
10. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д. 52. 7-барак.
11. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3, оп.1, д.348, 32-баратын арты.
12. Талып Молдо. (Талып Байболот уулу). Кыргыз тарыхы, уруучулук курулушу. Түрдүү салттар. // Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. 2-том. /Түзгөн К.Жусупов.- Кыргызстан, 1993. 515 - бет.
13. Аристов Н. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой орды и каракиризов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований. - «Живая старина», год IV. - СПб., 1894, вып. III-IV. 443 - бет.
14. Туркестанский сборник. Т.49. 209-210 - беттер.
15. «Сведения о дикокаменных киргизах» (Доставлены от генерал-губернатора Западной Сибири). // Записки Русского географического Общества. Кн.V. – СПб., 1851, 141, 142, 148-беттер.
16. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений, 2-том, 85- бет.
17. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений, 2-том, 14- бет.
18. Ошондо эле, 32- бет.
19. «Сведения о дикокаменных киргизах»// Записки Русского географического Общества. Кн.V. – СПб., 1851, 150, 153-беттер.
20. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3. оп.1, д. 348, 33-барак.

21. Валиханов Ч.Ч.Собрание сочинений, 2-том, 33- бет.
22. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3, оп.1, д.348, 5- барак.
23. «Сведения о дикокаменных киргизах» //Записки Русского географического Общества. Кн.V, – СПб., 1851, 147-бет.
24. Ошондо эле, 144 - бет.
25. Ачикеев К.Ш. Тилекмат: Ақылман башчы, даанышман кенешчи, баатыр элчи:(Тарыхий очерк). – Б.:1998, 64 - бет.
26. Ошондо эле, 103-104-беттер.
27. Жусуп Мамай. Тилекматтын баяны. //Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, өнөр. 3-том. /Түзгөн К.Жусупов, – Б.: Кыргызстан – Сорос фондусу, 1995, 8 - бет.
28. Үсөйүн ажы. Кыргыз санжырасы. // Кыргыздар:санжыра, тарых, мурас,салт. 2-том, Түзгөн К.Жусупов. – Б.:Кыргызстан, 1992, 93-бет.
29. Ошондо эле, 93, 95 - беттер.
30. Джамгерчинов Б. Очерк политической истории Киргизии XIX века (первая половина). – Ф.: Илим, 1966, 23 - бет.
31. Акаев А. Кыргыз мамлекеттүүлүгү жана элдик «Манас» эпосу. – Б.: «Учкун» АК, 2002. - бет
32. Хасанов А.Х. Из истории Киргизии XIX века. – Ф.: Киручпед-гиз, 1959, 27-бет.
33. Взаимосвязи киргизского народа с народами России, Средней Азии и Казахстана (конец XVIII-XIX в.). /Отв.ред. Лунин Б.В. – Ф.: Илим, 1985, 68- бет.
34. Плоских В.М. Первые киргизско-русские посольские связи. – Ф.: Илим, 1970. 22- бет.
35. Рудов Г. Россия-Кыргызстан. Российско-Кыргызские отношения: История и современность. / Отв.ред.академик В.М.Плоских. – М; Бишкек: Илим, 2001. 22- бет.
36. Плоских В.М. Первые киргизско-русские посольские связи, 44-45-беттер.
37. Словцов П.А. “Историческое обозрение Сибири”, кн.II, с 1742 по 1824 год, -изд.2., - СПб., 1886, 310- бет.
38. Бартольд В.В. Киргизы (Исторический очерк).-Ф., 1943. 68-бет
39. Өмүрбеков Т.Н., Чоротегин Т.К. Кыргыздардын жана Кыргызстандын жаны доордогу тарыхы (XVII-XX к. башы).- Б.: Кыргызстан, 1995. 45- бет.
40. Катаев Г.И. Н.М.Потанин и его русские предшественники по разведкам в киргизских степях и Средней Азии. // Записки Сибирского отд. Императорского Русского Географического Общества, т. 38, посвященный Н.М. Потанину. - Омск, 1916. 198 – бет.

41. Коншин Н. Каракиргизская депутация 1824 года. // Памятная книга Семипалатинской области на 1900 год, вып. 4. - Семипалатинск, 1900. 71- бет.
42. Бартольд В.В. Киргизы. (Исторический очерк), 68 - бет
43. Хасанов А.Х. Аталган эмгеги, 28 – бет; Плоских В.М. Аталган эмгеги, 54-55 – беттер
44. Коншин Н. Аталган эмгеги, 72- бет
45. Кыргызстан - Россия (XVIII- XIX вв.): Сб. документов и материалов – Б.: Илим, 1998. 21-22 – беттер.
46. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. /Сост.доп. коммент.и предисловие О.Караева – Б.: Шам, 1996. 238 – бет
47. Исторический архив.- М., 1936. Т.1. 242-249 - беттер.
48. Ачикеев К. Аталган китеби, 79- бет.
49. Хасанов А.А. Из истории Киргизии XIX века, 33- бет;
50. РИТСА. Ф. СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл. д.1, 2-барак.
51. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений, 2- том, 85-бет.
52. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии, 478-479 - беттер.
53. РИТСА. Ф.СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл д.1, 3-барак.
54. Серебренников А.Г Туркестанский край. Сборник материалов по истории завоевания Туркестанского края. – Ташкент, 1914. 27-бет.
55. Джамгерчинов Б. Очерк политической истории Киргизии XIX века (первая половина), 112-бет.
56. РИТСА. Ф.СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл д.1, 11-12, 29 - барактар; РФ БМАТА. Ф.ВУА, отд.II, №6737, 1851 г.
57. РИТСА. Ф.СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл д.2, 10-барак.
58. Ошондо эле. д.1, 12 – барак.
59. РФ БМАТА. Фонд. ВУА, отд.II, № 6737, 1851 г.
60. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.2, д.21, 98- барак
61. РИТСА. Ф.СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл д.1, 47-барак.
62. РИТСА. Ф.СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл д.1, 43-барак.
63. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3, оп.1. д.348, 4-5,33-барактар
64. Какеев А.Ч. Философская мысль в Кыргызстане: поиски и проблемы. – Бишкек : КСХИ, 1995. 32 - бет.

65. Белек Солтоноев. Аталган 2 - китеби, 43 - бет.
66. Какеев А.Ч. Аталган эмгеги, 33 - бет.
67. Белек Солтоноев. Аталган 2-китеби, 44-бет.
68. РИТСА. Ф.СПб. Башкы архив. 1-7, оп.6. 1844-1863-жыл д.1, л.57, 60; Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России, 144 - бет; Хасанов А.Х. Из истории Киргизии XIX века, 35-36-беттер.
69. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715. Оп.1.д.17, 182-183-барактар.
70. Белек Солтоноев. Аталган 2-китеби, 20 - бет; Кыргыз санжырысы. /Башкы ред. К. Жусупов... –Б.: Ала-Тоо журн. ред-ясы, 1992. 120-бет; Ачикеев К. Тилекмат, 108-бет.
71. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана., 252-бет.
72. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.3, оп.1.д.348,3-барак
73. Ошондо эле, 3-4-барактар.
74. Акматалиев А. Ормон хандын өлүмү жөнүндө Алыкеден калган баян. //Ормон хан илимий эмгектерде... 185-189 - беттер.
75. Кыргыздар, 2-ките, 94-95 - беттер.
76. Арстанбек:Ырлар./Жыйнакты түз. басмага даярдаган Б.Кебекова. – Б.: КЭ Башкы ред., 1994. 108-112 - беттер.

## § 2. Жантай жана Жангарач косом жол башчылар

XIXк. 40-60-ж. кыргыз элинин саясий тарыхында олуттуу роль ойногон улуу инсандардын катарына Жантай жана Жангарач бий кирет.

А.Акаев таамай баса белгилегендей, «Жантай Ала-Тоодогу кыргыз урууларынын өтө таасирдүү жетекчилеринин бири болгон. Анын ошол кезде кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү үчүн жасалган аракетте ролу зор болгон. Уруулар ортосундагы чыр-чатактардын келип чыгышы, ал ич ара кагылышууларды күчтөткөн тышкы факторлор ошол мезгилде кыргыздардын мамлекеттик биригүү планынын үзгүлтүккө учурашына алыш келген».[1]

**Жантай Карабек уулу** болжолу 1794-жылы туулуп 1868-ж. көз жумган. Өз атасы Карабек, чон атасы Атаке бий, түпкү бабалары Манап бий, Түлкү бий, Тынай бий XVII-XIXкк. биринчи чейрегинде Ала-Тоолук кыргыздардын арасында атагы чыгып эл бийлешкен. Атаке бий кезинде бөлөк кыргыз бийлери менен бирге калмак баскынчыларынан, казак ханы Абылайдын чапкынынан эл, жерди коргогон. Кийинчөрээк, 1785-ж. ал Россия сыйктуу күч кубаттуу чон өлкө мөнен ынтымак-ымала кылуу, эки тарап үчүн пайдалуу мамиле түзүү максатында аркалык кыргыздардын атынан өз элчилерин Санкт-Петербургга жөнөткөнү белгилүү. Атаке баатыр салган ошол чыйыр жолду 62 жылдан кийин элдик оозеки чыгармаларда «хан» Жантай аталып калган анын небереси улады.

Жантай XIX к. экинчи чейрегинде кыргыздардын коомдук-саясий турмушуна активдүү аралашып, 30-ж. аягы 40-ж. башында сарыбагыш уруу бирикмесинин бир канаты тынайлардын чон манабы катары бийлик жүргүзө баштайт.

Кыргыздын башка ири уруу бирикмелериндей эле сарыбагыштар да курама уруу-уруктардын бирикмеси болгондуктан Жантай бийдин карамагында сарыбагыш тынайлардан тышкары абыла, азык, жетиген, моңолдор, жантай, эшим, өзүк, чечей, чертике, чагалдак, калмак, кытай ж.б. уруктар турчу [2]. XIX к. 50-ж. ага караштуу айылдар Ала-Тоонун (Александр тоо кыркасынын) түндүк тарбындагы, б.а. Чүй суусунун эки жагындагы өрөөндө, Бoom капчыгайы менен Токмоктун ортосунда жана Чон Кемин менен Кичи Кеминде көчүп-конуп жүрүшчү[3]. Алардын ээлиги Улуу Жүз казактарынын конуш-журттары менен чектеш болгондуктан көбүнчө ошолор менен мал барымталашып кагылышып, кыргыз урууларынын ортосундагы ич ара чыр-чатактардан оолак болушкан. Бийик

тоолор менен курчалган Кемин өрөөнү табыгий бекем чептин милдетин аткарып, жоонун капыстан кол салуусун кыйындатчу. Жердеген жеринин табиятынын андай артыкчылыгына таянган Жантай алгачы учурда Ормон хан менен төн ата тууган катары мамиле кылууга умтулган. Чүй өрөөнүн төрүндөгү Жантайга караган айылдарга жана Шамшынын аркы бетинде - Кочкордо Темир, Болот уруктары - негизинен черикчилер жашачу. Каштек суусунун төмөн жагы, Жылгын Башынын (Токмоктун) айланасы, Уч-Коттур, Кара-Конуз, Бийчеке, Эки-Карабулак, Жаны-Арык, Уч Талды-булақ, Кызылсуу, Шамшы, Бурана, Кегети, Соготу өзөн, суулары аккан жерлер жалпы сарыбагыштардын ээлигинин күн батыштагы чеги эле. Жайкысын жайлоого аталган өзөн, суулардын төрүндөгү анчейин алыс эмес салкын капчыгайларга, бийик тоолордун арасындагы кокту-колотторго чыгышкан.

Бийчеке өзөнүнөн тартып Кара-Конуз өзөнүнө чейинки Чүй суусунун экки тарабынан аккан өзөн суулардын боюнdagы көк жайык суусу мол жерлерге, кокондуктар курган Токмок чебинин тегеретесиндеги кенири ойдунга, Суук дөбөнүн этегиндеги Чүйдүн он жээгине чейинки түзөн жерге аштык айдашчу[4].

1864-ж. құзғ жуук Чүй боорундагы қыргыздар толугу менен Россияга каратылғандан кийинки эсеп боюнча (А.И. Макшеевдин эсеби, 1867-ж.) мындағы сарыбагыштардын саны 6300 тұтұнду түзгөн [5]. Арийне, бул эсепке али Россияға каратыла элек Үмөттаалынын карамағында турған 5000 тұтұн сарыбагыш кирген эмес.

Сарыбагыштардын күн батыш тарабында Ыргайты, Ысық-Ата сууларынан тартып Чалдыбар суусуна, Меркеге чейинки Чүй өрөөнүнүн чордону менен этегин Солто уруу бирикмеси ээлелеген. Алардын айрым топтору Таластын башын жердегени белгилүү. Ч. Валихановдун жазған маалыматына караганда солтоловдорун жалпы саны сарыбагыштардан да, бугулардан көптүк кылыш 20 мин тұтұнду түзгөн. Бирок Кокон хандығы XIX к. 20-ж. караткан кезде жана 50-ж. әкинчи жарымында кайрадан кокондуктардын таасири күчөндө 1500 тұтұн үчүн гана салык төлешкөн [6]. Алардын жайлоолору менен кыштоолору Чүй суусуна куйған өзөндөрүн этеги менен төрлөрүндө, тоо арасындагы, Талас суусунун башатындагы чон капчыгайларда жайгашкан. Бөлөкбай, Талкан уруктарының қыштоолору жана эгин эккен талаалары Пишпек чебине жакын жашыл жылга, көк өтөктердөн, Кара-Балта, Ак-Суу, Сокулук, Аламұдун, Ала-Арча сууларынын боюнdagы ойдундардан орун алған.

Ал эми “Жунгария очерктери” аттуу эмгегинде жогоруда аталган автор “солтолор өтө жоокер уруу, 15 миндей түгүн, Таласта жана Чүй суусун бойлоп кокондуктардын Пишпек чебине жакын көчүп-конуп жүрүшөт” деп баса белгилейт [7]. 60-жж. Ала-Тоону аралаган падышалык аскер отряддарынын биринин башчысы полковник Полторацкий солтолорго мындайча мүнөздөмө берген: “Чүйлүк кара-kyргыздар Пишпекке чейинки анын чыгышын ээлеген сарыбагыштарга жана Пишпектен Чалдыбарга чейинки батышын жердеген солтолорго бөлүнөт. Солтолор Чүйдүн аркы тарабындагы кыргыздардын саны өтө арбын уруусу. Алардын азыркы жол башчысы аксакал карыя Жангараач абдан тасирдүү адам” [8].

Чындыгында эле **Жангараач Эшкожо уулу** XIX к. 40-60-жж. ошол замандын өктөм талаптарына жараша эл башкарып, кыргыздын дасыккан ақылман жол башчыларынын бири катары калайыкка аттын кашкасындай таанылган. Ал болжолу 1801-1802-жж. туулуп 1864-ж. 63 жашта курагында көз жумган. Белек Солтоноевдин маалыматы бойонча Жангараач Ормон хандан 10 жаш кичүү болгон [9]. Анын атабабалары Талкан бий, Кошой бий, Жамансарт бий, Түлөберди бий ары жагын айтпаганда дагы, XVII-XVIII кк. калмак чапкынынан бери карай кыргыздын эгемендиги, эркиндиги жана тендиги учун кыл чайнаган чечкиндүү күрөштөрдө атагы чыккан сырттандары, кыраан жол башчылары эле. Бабалардан калган каада-салт, нарк-нусканы мыкты билүүсү, бала кезде алган өрнөктүү таалим-тарбия, жаш чагынан талылуу окуяларга аралашып топтогон турмуштук бай таж-рыйба көргөн-өскөнү жакшы зээндүү түяк-тукумду баралына келгенде кадыр-барктуу чон манап мансабына ээ кылганы анык.

Кенесары 1845-ж. кыргызга адеп кол салаарда “кыргыз деген калай жүрт э肯, баатыры ким? Жоого кайрат кылаары ким ? Четтеги турган эл кандай э肯 барып билип, сынат кел” - деп дубана кейипин кийген тыңчы-сынчысын кыргыз айылдарына жашыруун жөнөтөт. Ошондо кыргыз жерин кыдышып кыйындарын сындалган өчөшкөн жоо хан Кененин сынчысы бекеринен Жангараачты “баатырлыгы жана сыпайылыгы, ақылы бирдей э肯”[10] деп ханына мактап барбаса керек. Атүгүл ал жөнүндө Улуу Жүз казактарындагы орус приставы полковник М.М.Хаментовский «жапан кыргыздардын арасында чон кадыр-баркы бар манаптар Жантай менен Жангараачты өзүбүзгө тартууга аракеттесек бизге пайдалуу болот эле, ал эми алардын кийинкиси айрыкча ақылдуулугу менен данктуу» [11] - деп жазган.

Солто уруу бирикмесине таандык көн аймак – Сары Өзөн Чүй жеринен табыгий-климаттык шарттары башка өрөөндөрдөн кийла

артыкчылык кылган, суусу мол дыйканчылыкка абдан ынгайлуу эле. Ошондуктан өрөөндө байыркы доордо, орто кылымдарда жашаган калкташтын көбү небактан бери эле аштык айдал жан сактаган. Чарбачылыктын бул түрү XIX к. орто ченинде солтолордо да жакшы өнүккөнү қөптөгөн тарыхий даректерде жазылып калган. Алсак, Түркстан жыйнагына киргизилген макалалардын бириnde Чүй өрөөнүн мекендереген кыргыздардын чарбасы, турмуш-тиричилиги тууралуу мындай кабар бар: «... алардын байлыгы койлордон, мүйүздүү маддан, жылкылардан жана төөлөрдөн турат. Мындандык, алар эгин эгүү менен да, айрыкча солтолор көбүрөөк алектенишет. Буудай, таруу, арпа жана тамеки айдашат» [12].

Айта кете турган нерсе сарыбагыштардын бир канаты менен солтолор Чүй өрөөнүндө жанаша жашагандыктан алардын өз ара ар тараптуу карым-катнашы барган сайын терендеп, этносаясий жактан карапайым калк уламдан улам жакындаша берген. Аймакта болуп өткөн орчуундуу окуяларга ар дайым бирге катышып, эл тагдыры чечилчү урунтуу учурларда бири-бирине өбөк-жөлөк болуп үзөңгүлөш жүрүшкөн. Эн башкысы ата-бабалардан мураска калган ыйык жерди чет жерлик баскынчылардан коргоо үчүн күрөштөрдө бирге болушкан. Алардын Жантай, Жангараач сыйктуу жол башчылары Ата-Журттун көз каранды эместигин көздүн карегиндей сактоого, айкашса ал жетпес жоонун кол салуу коркунучу пайда болгондо аны талоондон, элди бейкүнөө кыргындан аман алып калууга биргелешип аракет жасашкан, ага айлаамал издешкен. Ошондуктан Чүйлүк сарыбагыштар менен солтолордун XIX к. 40-жж. кийинки тарыхий тагдырлары окшош болуп, саясий жактан бир нукта өнүктүү.

Атүгүл алардын замандаш чыгаан инсандары Жантай менен Жангараачтын ушул өнүттөгү көп кырдуу ишмердиктеринен, даанышман жетекчилик касиеттеринен да қөптөгөн окшоштуктарды байкоого болот. Аталган эки көсөм жол башчынын элине кылган эмгегин ажыратып, бирин-экинчисинен бөлүп эки башка кароо да кыйын. Бул тарыхтын өзү жараткан мыйзам ченемдүү көрүнүш десек эч кандай апырткандыккä жатпait. Албетте мындай жагымдуу көрүнүштөр жалпы кыргыз урууларынын этностук жана саясий баш кошуп биригүүсүнүн, ич ара аралашуусунун (консолидациясынын) ого бетер күчөшүнө, ички биримдигинин бекемдешине он таасир эткени шексиз.

Кыргыз элинин бөлөк Улуу инсандары сыйктуу эле Жантай бий менен Жангараач бий дагы ири уруу бирикмелеринин, уруу-

уруктардын ортосундагы ынтымакты чындоону, өз ара доо-талаш, чыр-чатақты тьюуну, ички биримдикти бекемдөөнү көздөшкөн.

XIX к. 40-жж. башы ченде Ормон Ниязбек уулу аркалык кыргыздардын көз каранды эместигин жарыялап өз алдынча мамлекетин түзүү жөнүндө демилге көтөргөндө Жантай менен Жангарач аны ак дилден колдоп чыгышып активдүү жардам беришкен. 1842-ж. Арка кыргыздарынын чоң манаптары чогулган топ жыйында мамлекеттүүлүк маселеси талкууланганда жана анда Ормонду хан көтөрүүдө дал ошол эки бий чечүүчү рол ойношкон. Аттүгүл жаныдан түзүлгөн кыргыз хандыгынын өкүмдары сыйпатында Ормонду хан көтөрүүнү жыйынга келген элge Жантай сунуш кылган. Жангарач бул сунушту жактырып Ормонду хан көтөрүүгө макул экендигин, анын хандык бийлигин тааный тургандыгын билдириген. Кийин ага Солто уруу бирикмесин хан бийлигинин атынан башкаруу милдети жүктөлгөн. Бирок Ормон хан Жангарач бий бийлеген Солтонун ички иштерине кийлигишкен эмес [13]. Башка ири уруу бирикмелеринин башчылары менен бирге аталган эки манап мезгил-мезгили менен чогулуп мамлекеттик маанилүү маселелерди талкулай турган Чоң Кенештин мүчөлөрү болгону шексиз. Болгондо да Жантай анын башында турган [14].

Жантайдын жана Жангарачтын бүткүл коомдук-саясий ишмердигинен көрүнүп тургандай, алар кырдаалга жараша кыргыз элинин түпкү кызыкчылыгына ылайык көз караштарын өз убагында өзгөртө алган, чөлкөмдө жана эл аралык мамиледе күч кимдер тарапка ооп бара жатканын алдын ала көрө билүүгө көсөм жетекчилик дарамет-кудурети жеткен, калкынын саясий өнүгүү өнүтүн убагы келгенде ийкемдүү түрдө оор жоготууларсыз туура нукка бура билген кылдат жана сак саясатчылар болушканы талашсыз.

Кыргызстанга көз арткан өлкөлөрдүн баардыгына: Кокон хандыгына, казактын хан, султандарына, Цин империясына, Россия мамлекетине карата мамилелеринде да алардын ар дайым кыргыз элинин келечегин ойлоп, ан үчүн кам көрүшкөнү, көпчүлүк учурда туура чечим кабыл алып турушканы даана байкалат. Айрыкча XIX к. 40-жж. өз алдынча кыргыз хандыгын түзүү аракетиндеги алардын ээлеген орду, хан Кененин чапкынынын маалындагы ишмердиги, кыргыз-кокон, кыргыз-кытай, кыргыз-орус мамилелерине карата көз караштарындагы кескин өзгөрүүлөр буга күбө. Адилеттик үчүн айта кете турган нерсе, Кенесары Касымовдун басып алуучулук жортуулдарына каршы кыргыз элинин көз каранды эместилик үчүн күрөшүн ўюштуруудагы Жантай менен Жангарач бийдин роли,

сицирген эмгеги алигиче жетиштүү дөнгөэлде объективдүү ачылып бериле элек.

Ошол окуялар баяндалган илимий эмгектерде, көпчүлүк адабий чыгармаларда жана массалык маалымат каражаттарында жарайланган популярдуу мүнөздөгү макалаларда негизинен айкаштын ақыркы этабындагы Ормон хандын аскердик өнөрүнө басым жасалып, аталган инсандар анын далласында кала беришүүдө. Ал эми көптөгөн тарыхий даректер хан Кененин аскерлери менен алгачкы кагылышуулардын учурунда, кийинки чечүүчү кармаштарды тезирээк камылга көрүп убакыттан уттурбай чукулунан уюштурууда Жантайтын кылган кызматы зор экенин тастыктап турат. Ошондуктан биз 1845-1847-жж. Кенесары Касымовдун жортуулдары буга чейин жалпы жонунан айрым авторлор тара拜ынан жакшы чагылдырылганына карабастан, жогорудагы эки жол башчынын женишке жетишүүдөгү ээлеген ордун жана анык ролун ачып бериш үчүн ага кайрадан кайрыла кетүүн эп көрдүк.

Арийне ар бир тарыхий окуянын, кубулуштун жана тарыхтын жандуу жаратманы - Улуу инсандын оң жана терс жактары, мүнөзү, кыйял-жоруктары болгон сыйктуу эле Кенесары Касымовдун кыймылына да эки ачалык, оош-кыйыштуу кош көрүнүш мүнөздүү. Ал казак эли үчүн улуттук баатыр, эркиндик, көз каранды эместик, казак хандыгын калыбына келтириүү үчүн колониалдык үстөмдүккө карши күрөштүн уюштуруучусу. Дээрлик 10 жылга (1837-1847) со зулган боштондук күрөштө согуштук күч-кубаты жагынан кыйла артыкчылык кылган орус аскерлеринен женилип ақыры Жети-Сууга сүрүлгөн хан Кене кыргызга кыргын салганда анын кыймылы кескин түрүн өзгөрттү.

Ала-Тоодогу анын мыкаачылык кан төгүүлөр менен коштолгон аракеттери анык баскынчыл согуштун мүнөзүнө ээ болгон. Андыктан ал канкор баскынчы, таш боор залим хан катары кыргыз элинин эсинде калды.

Айтылуу Абылай хандын небереси Кенесары Касымовдун же текчилиги астындагы казак элинин улуттук-боштондук кыймылынын өтө жогорулаган учуру - туу чокусу 1841-1845 жж. туура келет. Бул жылдары ал буга чейин Касым ханды, бир тууган агалары Саржан менен Эсенгелдини өлтүрүп өчүгүшкөн жоосуна айланган Конкон хандыгына да карши күрөштөт. Кезинде Кенесары өзү да Ко-кондуктарга туткунга түшүп бир жылга жакын Ташкентте зынданда жаткан [15]. Бирок канчалык кайратынан жанбай калкынын эркиндиги үчүн чечкиндүү күрөш жүргүзгөнүнө карабастан анын кыймы-

лы ақырында алсырай баштайды. Мунун эң башкы себеби таймашкан күчтөрдүн тен әместиги эле. Падышалык Россиянын мыкты куралжаралык бар, согуштук даярдыгы шайма-шай регулярдуу аскерлерин карапайым калктаан куралган хан Кененин элдик кошууну толук жеңе алмак әмес. Күрөш абдан күч алган кезде анын «аскеринин» саны араң 20 мин кишиге жеткен [16]. Буга хандын кээ бир кетирген кемчиликтери (саясий ийкемсиздиги, тынч жаткан айылдарды ылгабастан талап тоноосу, ақыл калчап иш кылбай, ачууга, әмоцияга, жендирүүсү ж.б.) кошул ташыл болду. Албетте мында биз жаңылбаган эч бир тарыхий инсан жок экенин эсте тутканыбыз жөн.

Падыша аскерлеринин кысымынын барган сайын күч алышынын натыйжасында 1845-ж. Кенесары Орто Жүздөн сүрүлүп, Сары – Аркадан: Көкчөттоо, Иргиз менен Тургай сууларынын боюндагы кен жайыктан Улуу Жүздүн ээлигине Жети-Сууга жүрт көрөт. Ошол жылы Батыш Сибирдеги орус аскерлери Жеты-Кунгур өзөнүндөгү Кенесарынын 30 айылын талкалап оор сокку урган болчу [17]. Бул ирет ал Улуу Жүз казактары менен кыргыздарды өз тарабына тартып, алардын жардамына таянып күрөштү уланта берүүнү көздөгөн. Бирок аксым хандын анчейин терең ойлонулбаган одоно зияндуу аракеттери, оркайгон жаңылыштыктары ақыры анын жол башчылыгы астындагы боштондук кыймыларынын кайгылуу аякташына алып келди.

Кенесары өзүнө караштуу айылдары менен биргэ 1845- ж. июль айынын аягында Жыланшык суусунун боюндагы конушунан Сарысууга, ал әми августтун башында андан ары жогорулап Кокуй-Көлгө өтүүнү ойлоп Чүй суусун көздөй көчтөт. Көп өтпөй анын айылдары кыргыздарга чектеш Чүй жана Талас сууларынын этегинен орун алган болчу. Бул тараптагы Сегиз-Сай, Сарала жана Айна-Көл жайыктарында негизги күчтөрү жайгашат [18]. Ага чейин ал алдын ала Чоң Ордонун дулат уруусунун султаны Рустэмгө өз өкүлдөрү аркылуу кат жөнөтүп кандай мамиле кылаарын сураган. Ал ансыз да тар аймакка көп сандаган айылдардын көчүп келиши ага жагымсыз болоорун, анан калса анын (Кенесарынын – Θ.Т.) тентек желдеттери адатынча сөзсүз тартипсиздик, каракчылык кылаарын айтыйп жактырбаган жооп берген.

Адегенде мындағы казактардын көбү Кенесарынын бийлигин тааныгылары келген әмес. Хан Кене алардын жол башчыларына элчилерин жиберип сүр көрсөтүп, өзүнүн бийлигин таанууну талап кылган. Ақыры Жети-Сууну жердеген Таластан Илеге, Балкаш көлүнө чейинки Улуу Жүз казактарынын (албан, суан, жалайыр, шапрашты,

ботпай, дулат уруу-уруктарынын) айрым бий, султандары ага белек тартуулап аргасыз баш ийишет. Алардын арасында жакын туугандары, Аблай хандын урпактары - Али султан менен Суюк султан, дулатчымыр уругунан Байзак датка, Белькоjo бий менен Медеу-бий, сейким уругунан Худайберген датка, ботпай уругунан Сыпратай баатыр менен Андес баатыр, шапрашты уругунан Саурык баатыр, дулаттардын башчысы Рустем султан бар болчу [19].

Ошондой эле элчилерин 1845-ж. күзүндө Сары Өзөн Чүйдү мекендереген солто, сарыбагыш ж.б. кыргыз урууларынын манаптарына жөнөтүп, алардан да багынып берүүнү талап кылган. Ошону менен бирге жогоруда айтылгандай 1845-ж. күзүндө кыргыздарга жиберген элчилери аркылуу Кенесары кыргыздардан салык (зекет) төлөөнү жана аны хан катары таанууну талап кылган. Ала-Тоолук кыргыздардын Ормон хан башында турган Жангарач, Жантай ж.б. бий, билермандары айгышкан аксым хандын мындай ақыйкатсыз талабына адегенде акараат айтып четке кагышкан.

Белек Солтоноевдин жазганы боюнча элчи башы Жангарач, Жантай, Тынай, Төрөгелди ж.б. кыргыз манаптарына хан Кененин мындай сунушун айтып келген: «Орус деген көп эл, беттешкен жоосун талкалап женип, капитан селдей болуп, Эдил – Жайыкты кечип, Оролдон өтүп, Сааркада сансып жаткан калын казакты алып, Эртиштен чыга Илеге жакындап калды. Аркадагы Ала-Too, Иле, Чу бойлоруна тезинен ат кояды... кыргыз-казак эзелден эл четинде, жоо бетинде көбүнчө... жакшылык-жамандыгыбыз... тен, мал-жаныбыз аралас эл эдик. Биригип жоого каршы күтүнөлү, ... мен элчимин, хандын буйругун айттык, эгерде бирлемессенер сендерге көп күч келер, Кененхандын тапсырганы осы сөз» [20]. Элчинин сөзүн уккан соң кыргыздар биз баш аягыбызды чогултуп, кенешип жооп айтталы - деп, элчилерди жөнөтүп жиберген. Ошону менен бирге жогоруда айтылгандай 1845-жылы күзүндө кыргыздарга жиберген элчилери аркылуу Кенесары кыргыздардан салык (зекет) төлөөнү жана аны хан катары таанууну талап кылган [21].

Хан Кене айтканына көнбөгөн кыргыздарды жазалоо учун Чүйдүн аягындагы Кызыл Тал тоосуна қелип жортуулга камынат. 1845-ж. күзүндө Талаастагы күшчү, саруулар анын аскерлеринин жолун тороп жоого катуу каршылык көрсөттү. Тан аткандан күүгүм кирип күн батканга чейин созулган салгылашууда кыргыздарга күшчү Бүргө баатырдын уулу Калча бий кол башчылык кылды. Кан төгүлгөн катуу кармашта акыры күшчү, саруулар женилип 700 киши туткунга түшөт. Алардын арасында Калча бий да бар эле [22]. Кенесары кыргыз-

дардан чочулап Калча бийди жана анын жигиттерин кийинки жылы ат көөлүгү менен аман эсен туткундан бошоткон.

Ошондогу женишке шерденген жоо көп өтпөй Кара-Балтадан тартып Мерке, Олуж Атага чейин жайлап жаткан солтонун жайыл урутунун конуш-журтуна Жалпак Төбө тараптан кирип Акыр Төбөден кол салат. Бирок, бол ирет эки тараптын күчү бирдей болгондуктан Кене хандын колу айкашта женишке жетише албай артка кайтат. Алардын чегинип кетүүсүнө белгилүү өлчөмдө казактардын Олуж Атаны жердеген дулат уруусунун төрөсү султан Рүстөмдүн кыргыздарга жан тартып жардамдашканы себеп болгон [23].

1846-ж. эрте жазда Кенесарынын кол алдындагы айылдары Чүйдүн аягынан Иле дарыясынын он тарабындагы өрөөнгө көчүп келип мындагы уйсун, дулат, чапрашты жана албан уруу-уруктарына таандык конуш-журттарга конот. Буга чейин хан Кененин кошуундары Сары-Өзөн Чүйду жердеген Солто уруу бирикмесине караштуу айылдарга кол салып женилип калган. Албетте солтолордун ошол кездеги жол башчысы Жангараач бий душманга каршы күрөштү уюштурууга чечкиндүү киришип, элинин башында тургани, женишке жетишүүдө чечүүчү ролю ойногону талашсыз. Болжолу март - апрель айында өткөн бол айкаш тууралу архивдик даректе (1846-ж. 2-майдагы) мындайча кабар жазылып калган: «Касымов жапан кыргыздардан ал өзүнүн казак талоончулары менен аларга кол салганда талкаланып калганы бизге белгилүү болду, ал жерде ал тараптан бир нече жүз киши өлтүрүлдү, алардан ал, Касымов женгендердин күчү менен (аталган кыргыздардын) Чон ордонун жогоруда айтылган жерлерине жана волосторуна чегинип кетүүгө мажбур болду» [24].

Кенесарынын 1846-ж. кышындагы кыргыз айылдарына уюштурган баскынчыл жортуулдары тууралуу дагы бир тарыхий даректе (Султан Сутур Кангазиндин билдириүүсүндө) мындай деп айтылат: «Жалмамбет (чикли-назар уругунун бийи – Θ.Т.) Кенесарынын айылдарында жүргөн мезгилде (1846 ж. жазына чейин) акыркы жапан кыргыздарга өткөн кышта (болжолу 1846-ж. январь-февраль айларында – Θ.Т.) 2 мин кишини барымта кылганы жиберген, бирок оор жоготууга дуушар болгон, алардын тени гана аман кайтып, калганы кырылган, алардын арасында Султан Карабай ж.б. аттары мага белгисиз султандар бар эле» [25]. Оор жоготуулар менен аяктаган ошол жортуулдардан кийин Жети Сууга келген орус аскерлеринен чочулаган хан Кене май айынын башында Иле өрөөнүнөн Көк-Сууга көчүп, Султан Суюкка караштуу уйсундардын арасындагы

Май Төбө жана Курункей-Жайлоодон орун алат [26]. Аягуз приказынын ага султаны Булен Шанхаевдин кабарына караганда марттын башында «бир ат сүйрөгөн замбиреги бар есаул Казачининдин 100 казак-орус аскери Аягуз тышкы округуна караштуу волосторду козголончук султан Кенесары Касымовдун талоончул казактарынын кол салууларынан коргоо максатында жана сактык үчүн Жети-Сууга жөнөтүлгөн» [27]. Мындан тышкary 1846-ж. жаз-жай айларында Батыш Сибир генерал-губернатору П.Д. Горчаковдун буйругу боюнча Каркаралыга, Улуу Тоого, казак талааларына 3 офицер, 200 казак-орус жана жүз башылар Карбышевдин, Ерыкаловдун казак-орус аскерлери (март-июль) келген.

Ал эми Жети-Сууга есаул Нюхалов башкарған курамында 8 урядник, 150 атчан казак-орус, атчан артиллерия взводу, 1 обер-офицер, 4 унтер-офицер жана 75 жөө аскери бар кошумча күчтөр келип, Кызыл-Агачка жайгашат. Октябрда Аягузга Карбышевдин 125 казак-орус аскери да жиберилет. Бул отряддардын башкы максаты 1846-ж. чейин Россиянын букаралыгына өткөн казак айылдарын, волосторун, соода кербендерин Кенесарыга караштуу казактардын кол салууларынан коргоо, Жети-Суудагы бейпилдикке көз салуу жана бул аймакка көтөрүлүшчүлөрдүн жортуулдарына алдын ала тоскоолдук кылуу болгон [28].

Абалы кыйындай баштаганын байкаган Кенесары хан эми кайрадан кыргыздарга элчи жөнөтүп, элдешүүгө, айбат көрсөтүп коркутуп-үркүтүү аркылуу алардан жардам алууга аракет кылат. Ушундай максатта алдын ала ал Калча бий баш болгон 200 кыргызды туткундан бошотот. Кенесарынын 1846-ж. апрель-май айларында аракеттери жөнүндө Сибир казактарынын чек ара начальниги генерал-майор Вишневский князь Горчаковго ошол жылы 8-июнда жөнөткөн билдириүсүндө мындей деп жазат: «Ишенимдүү малыматтар боюнча козголончук Кенесары чындыгында эле жапан кыргыздар тарабынан аларга (жортуулга – Θ.Т.) келген учурда талкаланды жана таланып-тонолду жана ал жактан Чон ордонун кыргыздарына (Улуу Жүздүн казактарына – Θ.Т.) чегинип кетти, азыр алардын ортосундагы Кара-Тоодо көчүп-конуп жүрөт, ал жерде айла-амал, айлакерлик менен көпчүлүктүү өз пайдасына имерүүгө үлгүрдү ... Жапан кыргыздарга болсо алар менен тынчтык жөнүндө келишим-шартнама түзүү үчүн Кенесары жакында Султан Галийдин өкулдөрүн кошуп өзүнүн элчилерин жиберди, бирок андайлар алигиче кайтып келе элек» [29].

Анын элчилери Ормон менен Жантайга, Жангарачка ж.б. мараптарга алып келген (болжолу 1846-ж. май айы) атайын катта мын-

дай талаптар бар эле: «Менин мында келишимдин максаты жоолашуу жана кан төгүү эмес, казактар менен кара-кыргыздардын күчтөрүн бириктируү, аларды Кокондон бөлүп чыгуу жана жалпысынан кокондуктардын кысымынан куткаруу. Бирок эки ортодо кээ бир жагымсыз иштер болуп кетти. Эми биздин ортолорубуда болуп өткөндөрдүн баардыгына мен салават (кечирүү, доо-талаштарды токтуу – Θ.Т.) жарыялайм жана сilerдин эссиздигинерди кечирим. Менин кек сактабаганымды Калча-бий менен анын эки жүз жигитин аман-эсен мен эркиндикке чыгарганымдан көрө аласынар. Ушул катты алган соң жүрөгүнөрдөн сестенүү менен шектенүүнү чыгарып салтыла жана баш ийгендик салтын сактоо жана ошентип жогорку денгээлде бак-таалайга батуу учун мага келгиле, андан кийин сiler үйүнөргө кайтасынар.

Эгерде бул сунуш сilerге жакпаса жана сiler жоолашуудан баш тартпасаңар, анда өзүнөр өз тагдырынар учун жооп бергиле. Эгерде менин кишилеримден кимdir-бирөө күнөөсүз өлтүрүлсө же эгерде кичинекей бала ыйлай турган болсо да күнөө сilerде болот» [30].

Ормон хан элчилер алып келген каттын мазмуну менен калайыкты тааныштыруу, аны талкулоо учун уруу башчы чон манаптарды кенеш-топко чакырат. Элдик санжырадагы кабарга караганда ал кенешке Жангарац, Жантайдан тышкary саяктардан Медет, Алыбек, Черикчи баатырлар, бугудан Боромбай, Балбай менен Өмүр баатырлар, чериктен Ажыбек баатыр, сарыбагыштан Төрөгелди, Адыл, Түлөберди, Калпак баатырлар, Ормонбек менен Субанбек, солтодон Тынаалы, Төкөлдөш, Күрпүк, Жетикашка, Чынгыш, саруудан Ажибек, күшчудан Бүргө баатыр ж.б. келишкен экен. Кенеште Ормон хандын Кенесарыдан 10 жаш улуулугу эске алынып «хандык бийлиkti улуу эмеспи, Ормонго ыйгарганыбыз он, ал эми калган иштерди Кенесары өзү каалагандай тейлесин» деген чечим чыгарып, элчилерге ошондой ортозаар жооп беришкен [31]. Кенештин аягында алар эгерде хан Кene жогорудагыдай жоопко муюбай кыргыздарга кол сала турган болсо урушка даяр болуу тууралу өз ара макулдашат.

Албетте мындай жоопко Кенесары көнмөк эмес. Натыйжада анын сан миндеген (10 мин) аскерлери солтонун жайыл, талкан, бөлөкбай жана сарыбагыш-тынай айылдарына кол салып, адам чыдагыс мыкаачылыктарды кылат. Жети-Сууга жөнөтүлгөн есаул Нюхаловдун 1846-ж. 27 августта Батыш Сибир генерал-губернаторуна жазган катындагы кабарга караганда «андан бир аз мурдараак (олжолу иуль-

август айларында – Θ.Т.) Кенесары 4 миң аскери менен Иле дарыясынан өтүп жапан кыргыздардын сарыбагыш жана солто урууларын талап-тоногон жана өтө мол олжо-буилалуу кайткан» [32]. Канатташ казактарга конуш-журттары жакын жайгашкан солтолордун ахвалы өтө оор болчу. Алар сөзсүз айгышкан жоонун алгачкы соккусуна кабылмак. Буга жогорудагы окуялар күбө. Солтонун жол башчысы Жангарач баатыр мындай коркунучтун жакындан келе жатканын мурдатан эле алдын ала баамдай алган.

Ушундай оор кырдаалда Жангарач бий демилгени колго алып, Кенесарынын кайра-кайра уюштурган жортуулдарынан жапа чеккен четтеги солто уруу-уруктарын бөөдө кыргындан аман алып калуу үчүн кам көрүүгө бел байлайт. Анын сунушу боюнча солтолор чогулуп «казак-кыргыз бир тууган элбиз, урушпай жараашалы» дешип Чынынын уulu Тынаалы бийди, Үкү бийдин уulu Байтеректи Кенесарыга элчиликке жиберет. Элчилер «чаар атка жолборстун тери-син жаап казактын ханына тартуу» алып барышкан [33]. Бирок эч шылтоо таппай жортуулга даяр турган хан Кене Жангарач жиберген элчилердин «элдешип эл болуп туралы» деген сунушун четке кагат. Бул ирет ал бөлөкбай-төкөлдөш уругунун жигиттеринин болгондо да хандын жылкысына тийип барымта кылгандарын шылтоолоп, атүгүл Тынаалы бийдин өзүн жол көрсөтүүгө мажбурлап кыргыз айылдарына жаны чапкын баштады.

«Жапан кыргыздар - деп жазат Н.А. Середа, - жоокер эл, ошондуктан аларды женүү кокуй-көлдүктөрдү женгендей женил болбоду. Бул кыргыздардын эр жүрөктүгү жана алар жашаган жердин ойтоосу Кенисары үчүн өтө көп тоскоолдуктарды жаратты. Күрөштүн кыйынчылыгы Кенисарынын чектен чыгара кыжырын кайнатты... Кенисары өзүнүн бүткүл күч-кайратын жапан кыргыздардын өз алдынчалыгын жок кылууга сарпсады..., жанылып кемчиликтөрди кетириди, бир нече жолку ийгиликтүү кагылышшуудан кийин жапан кыргыздар Кенисарыга шашылыш чабармандарды жиберип ага өздөрүнүн багынганын жана аны хан катары таанышарын билдиригенде, өз ийгиликтөрдөн сыймыктанып кекирейген текебер жана кекчил хан алардын баш ийип багынганынан пайдаланууну каалабастан жапан кыргыздарды тукум курут кылып кыраарын, тамырын кыркарын жарыя кылды жана ага келген элчилерди кийинап өлтүрүп андан ары жылып жөнөдү» [34]. Кенесары 1846 –ж. Чүй менен Иленин аралыгына көчүп келгендөн кийин кыргыздарга дембе-дем кол салып турганын, алар айласы кетип ага элчи жибергенин, Кенесары ал элчини кармап калганын кезинде Мейер да баса белгилеген [35].

Жогорудагы маалыматта айтылгандай Кене хан Жангарач бий жөнөткөн элчилердин айрымдарын өлтүрүп салганы, алардын каны менен туусун кандаганы элдик санжырадан жакшы белгилүү. Ошондой жол менен ал кийинчөрээк Жаманкара баатыр жана Болот баатыр баш болгон солтонун 13 элчисин да мыкаачылык менен жок кылат. Аларды казактын уйсун уруусуна кирген шапрашты уругунун башчысы Шоорук аркылуу жарапшалы деп алдап чакыртып алганы маалым. Бул жөнүндө Ормон хандын 1847-ж. октябрда Сибир казактарынын чек аралык начальниги, генерал-майор Вишневскийге жазган катында мындай деп айтыват: «чапрашты уругунан Саврук – кочька (Шоорук – Θ.Τ.) биздин 12 кишини элчилик сыппатында чакырып алып, аларды Кенесарыга өлтүрүүгө өткөрүп берди. Алардын ичинен башчысы Жаманкара – баатыр аталган, бөлөгү - Бердикожонун уулу Болот баатыр эле; ошол мезгилден бери ал (Шоорук – Θ.Τ.) Кенесары менен бирге жортуул жасап, өлтүрүлгөндөр үчүн кун төлөп бизди канаатандыра элек» [36].

Кенесары Тынаалы бийди зордоп жол көрсөттүрүп келип кол салганда өзгөчө сарыбагыш-тынайлар орду толгус жоготууларга учурал жабыр тарткан эле. Четки айылдын башчысы Калпак баатыр Мамбет, Түлөгабыл деген инилери менен бирге душманга катуу каршылык көрсөтүп, атышып жатып курман болот. Анын денесинин 19 жерине ок тийгенин Белек Солтоноев өз эмгегинде баса белгилеген. Таш боор хан Кененин өз ханынан кем калбаган канкор жигиттери катын-бала, кары-картандарды аябай, боюнда бар аяллардын кардын жарып, баласын мууздал толорсугунан керегенин башына илип кетишкен, өндүү-түстүү, сулуу келин-кызды олжо кылышкан. Кан күйгөн ошол кармашта тынайлардын Ормонбек, Суванбек баатыр баштаган көптөгөн эр жигиттери жоонун сан миндеген аскеринен тайманбай салгылашып жүрүп көз жумушту. Со-гуш бир нече күнгө созулуп Төрөгелди башкарған сарыбагыштын черикчи уругунун айылдарына чейин уланган. Бул согушта акырындап казакка караганда кыргыздын саны арбып, «3 миндей эразамат айкашкада катышып, көпчүлүгү солто болгон» [37]. Аларды Жангарач баатыр акыл калчап ынтаа кооп, уруштун жүрүшүнө ылайык тийди-качты, толгомо, чулгама жана ит урушу сыйктуу көчмөндөргө мүнөздүү эзелки ыкмаларды колдонуп башкарып турду.

Ушул согуштан кийин Жантай бий демилге көтөрүп жакын тууганы Кубат уулу Калыгулду Кенесарынын ордосуна элчиликке жөнөтөт. Бул кезде хан Кененин айылдары Чүй суусунун он жээгиндеги (түндүк тарабындагы) Жейрен-Айгыр, Курти (Калыгуту Кайка

Таш – Θ.Т.), Ыргайты колоту, Узун-Агач жана Каргалы өзөн суула-рынын бойлорундагы көк өтөктүү ойдун жерлерде кыргыздарга жа-наша жайгашкан[38].

Калыгул казактардын айылында элчи катары бир нече күн жүрүп элчилик сүйлөшүүлөрдү эптуулук менен жүргүзүп, текебер хандын ачусун убактылуу тарката алган. Адегенде ал Кенесарынын Ноорузбай баш болгон жакын туугандарынын, жан жөкөрлөрүнүн тилин таап, көңүлүн алып жайгарып салган. Буга анын тубаса элчилик касиеттери: терен ақылы, аярдыгы, ийкемдүү иш-аракети, чукугандай сөз тапкан чечендиги, кепти кезеги кел-генде эч сүрдөбөй, жалтанбай таамай айта алгандыгы түрткү бол-гон. 1895-ж. Белек Солтоноев Калыгулдуң өзүнө жолугуп ошол оку-яларды андан оозмо-ооз жазып алган. Анын жазганына караганда «Кубат уулу Калыгул өзү өтө чечен, токтоо, жалган сүйлөбөс, кай-раттуу киши болгон». Ал тууганы Жантайдын атынан «кыргыз-казак эл болуп туралы, Кенехандын кенешинен көп алыстап кетпей-ли» деген убаданы берген. Ошондой эле кандай да болбосун тынч-тыкты камсыз кылуу максатында «казак, кыргыздын жоосу болсо биргелешип жоолайлы, өзүбүз эл болуп туралы, чон кенешибизди Кенеханга салып анын айтканынан чыкпайлыш»-деп казак ханы, төрө, султандары менен макулдашкан болчу [39]. Бирок жаалы күчтүү, ачусу чукул Кенесары хан убадага турган жок. Көп өтпөй ал кайрадан кыргыздарга каршы жаңы жортулга камынат.

Кыргыз-казактардын 1846-ж. күзүндөгү элчилик сүйлөшүүлөрү тууралуу орус чиновниги Сухомлиновдун Аягуз тышкы округдук приказына 1846-ж. 1-ноябрда жазган кабары бар: «Козголончу сул-тан Кенесары Касымов өз талоончуларын туш-тушка талап-тоноо үчүн жөнөтүүсүн токтотпой жатат... Мурда ал тарабынан талкалан-ган каракыргыздар андан тынчтыкты сурандууда, бирок алигиче эч кандай жооп берген жок» [40].

Ошол кезде Жети-Сууга келген орус аскерлери Кенесарыны куугунтуктоо боюнча кошумча чараларды көргөн эле. Алсак, 1846-ж. сентябрдын аяк ченинде аймактагы күчтөлгөн аскер отрядынын начальниги есаул Нюхалов Иле дарыясынын он, сол жээгин жээк-тетип анын төмөнкү агымын көздөй Кенесарынын турган турагын издетип күчтөлгөн кошуундарды жөнөтөт. Жүрүшкө Россия бука-ралыгына өткөн казактар да тартылган эле. Арбын аскер ага каршы чечкиндүү жүрүшкө аттанганы тууралуу кабар жеткенде айылы Иленин куймасында турган (жайды жайлата) Кенесары шашылыш Иленин сол жээгине алдын ала даярданып камыштан кара-

гайдан жасалған чакан калкыма паром, кайычалар менен сүзүп өттөт. Чон дарыяны ат, төсү кечип өтүп, баш аламан чөлдү кесип Чүйгө качып жөнөгөндө ал кыйла малынан, мұлқұнөн ажырады. Ошондой оор жоготууларга карабастан хан Кене Чүй өрөөнүңө келип бир аз тыныгып аяк-башын жыйган соң кайрадан «Ала-Тоонун этегинде эгин эккен әгинчилерге орок оруп жатканда капиlettesten кол салды. Душмандан бир канча эсе аз экендигине карабастан кыргыздар жан аябай кармашып жатып 200 киши курман болуп, дагы ошончосу туткунга түштү» [41]. Бирок кыргыздар көз каранды эместикиң үчүн күрөштү токтотпостон ого бетер чыйралып, алдыда боло турган чечүүчү кармаштарга камынышат. Бул тууралу есаул Нюхалов 1846-ж. 5-октябрдагы билдириүүсүндө мындай деп жазган: «жапан кыргыздар Кенесарыдан анын кол салгандыгы үчүн өч алууну көксөп жана орус отрядынын жакындал жылып келе жатканын угуп, иштин чоо-жайын, абалын билүү үчүн султан Галийге (Галий Адилев – Θ. Т.) өздөрүнүн адамдарын жиберишти жана азыр, анын Чүйгө кеткенине байланыштуу аны талкалоо үчүн өтө чон массага топтолушууда. Алардын мындай ой-максатын колдоп кубаттоо үчүн мен алардын эн таанымал белгилүү бийлерине, бугулар Боромбай Бекмуратов менен Ажыбай Шералинге, сарыбагыш - Ормон Ниязбековго жана солто - Жангарач Эшкожинге кат жиберип, алардын жана орус өкмөтүнүн душманы катары Кенесарыны жайлап салууга аларды чакырдым» [42].

Кенесары кыргыз айылдарына буга чейинки дагы бир жортуулун 1846-ж. августтун аяк ченинде уюштурган. Бул ирет анын 3 мин аскери Чүйдүн башындағы айылдарга бүлүк салат [43].

Ал эми жуз башы Абакумовдун 1846-ж. 12-ноябрда Жети-Сууда аракеттенген орус отрядынын начальниги есаул Нюхаловго жазған рапортундагы кабарга караганда октябрдін аяғы - ноябрдін башы ченде Кенесарынын айылдары Иледен ары жана ошондой эле Чүй суусунан да алысыраак Аккамыш аттуу конушта, айрым алдынкы айылдары Аңыракайда (Кенес Анархай) турған. Ал Иленин төрүнө көчүп барууга орус отрядынан коркups batына алган эмес. Чүйгө болсо кыргыздардан чочулап жакындал барууга батына албай алар менен элдешүүгө баардык каражаттарды колдонуп аракет жасаган. Адегенде анын андай айла-амалына азғырылған күшчү уруусу аны менен куда-сөөк болуу үчүн Кене хандын уулуна ак-өргөө жана 4 төөгө жүктөлгөн мұлк-себи бар байдын кызын тартууламак болушат. Бирок кийинчөрәк бөлөк кыргыз уруулары мындай сунуш-демилгени жактырбай четке каккандыктан жана хан Кененин убадага тур-

баган туруксуздугунан шекшиген күшчулар андай адашкан ойдон кайра айып кетишкен [44].

Ошол жылдын декабрь айынын башына карата Кенесарыга Улуу Жұз казактарынын көп сандаган чымыр, жаныш, сары уй-сун жана сейкым уруу-уруктары кошуулуп, ага караштуу калктын саны 20 мин түтүнгө жетет. Кошумча күчкө ээ болуп эрдемсиген хан Кене эми Ысық-Көлдүн күнгөйүндөгү Ала-Тоонун батыш тарабынан жана Ак-Өлөнден тартып Кемин, Чүйдүн башына чейинки кыргыз кыштоолоруна чапкын уюштурат. Чүй өрөөнүн өзүнүн туруктуу туралына айландырууну көздөп бул аймакта Ит-Кечүү чебин Кокондуктардан тартып алыш, аны чыңдап кайрадан курууга киришкен[45]. Султан Камбар Аланов есаул Нюхаловго жазган катында баса көрсөткөндөй «Кенесары кышы бою кара кыргыздар менен кагылышып турган... кара кыргыздардын көптөгөн айылдарына кол салып алардын көп кишисин өлтүргөн жана жайнаган малын олжо кылган» [46].

Кенесарынын 1846-жылкы кайра-кайра кайталанган кандуу жортуулдарынын учурунда Жангараач жана Жантай Сары-Өзөн Чүй менен Кеминди мекендеген Солто, Сарыбагыш ж.б. уруу-уруктардын көз каранды эместиик үчүн күрөшүнүн башкы уюштуруучулары болгонуна тарыхий даректер күбө. Андай далилдүү даректердин бири Жантайдын дал өзүнө таандык. Анын 1847-ж. 9-майда Омскидеги орус бийлигине элчи Сартай Жантемир уулу алыш келген катында мындай маанилүү малыматтар бар: «...Чүйдүн жәэктеринде көчүп-конуп жүрүүчү Карабек уулу Жантай менен бизге келген султан Кенесара үч жылдан бери душмандардан болуп калдык. Өткөн жылы биздин айылдарды кыйратышты жана жүз чабендерибизди өлтүрүштү, бирок бизди кудай колдоп, куралданып, султан Бокенин жол башчылыгы астында алардын 4000 кишисин жайладык» [47]. Ушул маалыматка үндөш кабар Жантайдын ошол эле жылы октябрда Сибир казактарынын чек ара начальнигигине жазган катында кайталанат. Анда «...канткен менен Кенесарыга каршылык көрсөтүүдө бизден көп эле чыгым чыкты: биринчиден, козголончу Кенесары өзүнүн 7 мин жоокери менен бизге кол салган кезде, менин ошончо ага-тууганым, эрендер курман болду, андан кийин бизди кудай колдоду жана ошондо 7 мин жоонун көбүн жайладык, бирок Кенесары качып кутулду...» [48] деп айтывлат.

Жогорудагы тарыхий даректерден даана көрүнүп тургандай хан Кененин жортуулдарынын маалында Жантай бий ар дайым калкы-

нын камын жеп, Ормон хан келгенге чейин күрөштүн башында турган. Ал алдын ала чечүүчү кармаштарга камынууда кан кудасы Жангараач бий менен байма-бай байланышып кенешип турган. Көбүнчө айылдары Чүйдүн чордонунда жана этегинде, Кенесарынын ордосуна жакын жайгашкандыктан жоонун чапкындарына адегенде кабылган Жангараач бий дагы, жоо жакындаган сайын Ормон ханга, Жантайга, Боромбай бийге «кош ат менен, чабармандарын чаптырып» [49] шашылыш кабар жеткирчү.

Жангараач бийдин да баскынчы хандын үстүнөн жалпы кыргыздын женишке жетишүүсүндө эмгеги зор. Айрыкча аксым хандын ақыркы чапкынынын алдында ал элин бөөдө кыргындан сактоо максатында алдын ала алгылыктуу аракеттерди жасап калайыктын алкоосуна арзыган, ақылмандыгы, көсөмдүгү менен элдин көзүнө көбүрөөк көрүнүп кадыр-баркы арткан.

Бириңчилен, ал аягы Кара-Балтадан Олюя-Атага чейин жайлаган солтолорду душман жете алгыс тоо арасындагы букурмага ынгайлуу тар капчыгайларга, бийик төрлөргө көчүрүп, Аламұдундөн Буранага чейин жигит жыйат [50]. Ал эми 1847-ж. эрте көктөмдө башталган чечүүчү айкаштын алдында Жангараач солто айылдарынын жоон тобун Кегетиден тартып Токмоктун үстүнө тоо этегине кондурууп, айрымдарын Кичи Кемин, Чон Кеминге бет алдырып көчүрүп жиберет.

Экинчиден, өзү топтогон жигиттери менен Токмоктон 8 чакырым күн чыгыштагы Оро башы деген жерде жоону тосуп [51], кармаш башталганда эрлерин эрдикке үндөп-сүрөйт, туу түбүндө туруп «каратаал» деп ураан чакырып түздөн түз майданда кол башчылык кылат.

Үчүнчүдөн, мурдатан коншулаш жашап ынактарча достошуп, сыйлашып жүргөн казактын ботбай урутунун башчысы Супатай баатыр менен алдыртан жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ал кийин чабуул башталганда ынак досу Жангараачка атайлап киши жиберип «досум ката болбосун, мен барбасам элимди Кенесары чаба турган, анын колуна аралашкан болуп кетип бара жатам, ығы келсе жардам берермин», - деп салам айттырат. Жангараач келген элчи кайра кайтканда «Супатай досума айта бар: Олюя-Атадан Меркиге чейинки жерди берейин, аркадан (Сары Арка – Θ. Т.) келген Кененсары кетип калат, анан экөөбүз эле калабыз, жоолашып жүрбөйлүк, бизге жардам берсин» [52] - деп ынтымакты ыдыратпай чындоого үндөгөн. Буга Супатай бий макул болуп кийинчөрээк согушта колунан келишинче көмөк көрсөттү.

Төргүнчүдөн, душмандын аскерине суу жеткирбей жүдөтүш үчүн Жантай жана жакын тууганы Чынгыш менен көнешип, онтойлуу жайык жерден Чүйдүн суусуна таш салып бөгөп, сууну Кызыл Суу, Шамшынын, Кен-Булундуң оюн көздөй бурдурган [53].

1847-ж. эрте жазда Кенесары хан кыргыздарга каршы акыркы жолу жортуулга аттанат. Бул кезде анын ички, тышкы саясий абалы кыйла кыйындап, оорлоп кырдаал кыргыздардын пайдасына оогон эле. Кыргыздар чөлкөмдөгү орус генералдары менен байланышып кармашка камылга көрүүгө, абалын чындоого үлгүрүшкөн болчу. Орус генералдары Ормон хан, Жантай, Жангарач жана башкаларды элин чечкиндүү күрөшкө көтөрүүгө үндөп, ынгайы келгенде куралдуу колдоо көрсөтүүгө убада беришет. Албетте орус бийлигинин мындай мамилеси кыргыздарды кыйла шердентти. Анан калса 1847-ж. алгачкы айларында «Аягуз округунан Жети-Суу аймагына 1 офицер 10 урядник, 200 казак-орус жана 1 фельдшер 2 замбирали менен Копал өзөнүнө келип есаул Абакумовдун карамагына өтөт» [54].

Буга чейин ал кокондуктардын Мерке чебин бир нече күн камап жатып, чептеги бек Мухаммед-Али «кызыл ооз» аттуу аргымагын, кымбат балуу белектерин тартуулаган соң Бишкек чебин көздөй жөнөгөн болчу [55]. Бишкектин беги Алишер ага жарытылуу каршылык көрсөтө алган эмес.

Ал эми түпкүлүгүндө өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын көздөгөн генерал-майор Вишневский кыргыздарга жан тарткан түр көрсөтүп Батыш Сибирдин генерал-губернаторуна жөнөткөн билдируусундө (1847-ж. жазындағы рапорту) мындай деп жазат: «Козголончу султан Кенесары жаз келэр замат жапан кыргыздар менен чабыштууга камынууда, мен... жапан кыргыздарды башкаруучу башкы бийлерге... кат жазып Кенесарыны мүмкүн болсо айылдары менен жок кылууну сурадым жана алар ошондой аракет кылышса, анда... эгерде жергиликтүү шарттар мүмкүнчүлүк түзсө, ал тараптан биздин отряддын күчү менен колдоо көрсөтүшү үчүн есаул Нюхаловго кабарлап коюну сунуш эттим, натыйжалда есаул Нюхаловго жапан кыргыздардан элчи катары татар Мухамед Галим кат алып келди, анда ал эмне жарлык жарыяласа баарына ишенишээрин билдиришкен, андан есаул Нюхалов жапан кыргыздар Кенесарыга каршы жан аябай катуу каршылык көрсөтүүгө жана өздөрү кырылууга же аны талкалоого чечим чыгарышканын билди, бирок Чон Ордонаун кээ бир урууларынын казактары кыргыздарга душмандык кылышп Кенесарынын талоончуларына кошула баштагандыктан есаул Нюхалов, уйсундардын (юсуповцев) Кенесарыга кошулуусуна жол

бербеш үчүн жұз башы Абакумовдун кол башчылығы астында казакорустардың чоң партиясын чектерди қыдыруу сыйкантантып Карапал суусунун аркы тарабына жөнөттүү [56]. Кенесарынын кайгылуу аяктаган ошол жортуулу тарыхий даректе (1847-ж. 13-апрель) мындайча баяндалган: “Кенесары февраль айында же марттын башында жыйырма мин җоокери бар чоң кошуун менен кыргыздарга басып кирди, алардын волостун кыйратты, бирок кагылышуу учурунда кыргыздар аны, иниси Ноорузбайды жана аталаш туугандары Худайменде менен Ержанды кармап (туткунга түшүрүп – Θ. Т.) алысты, ал эми анын чаң-тополон түшкөн колун толук талкалап салышты. Бул жөнүндө кабар жеткенде, ага жакын көчүп жүргөн төлөнгүттөрүнүн (чарбалык кызматчылары – Θ.Т.) баары туш тарапка качып жоголушту” [57].

Мурунку жылдардагы хан Кене уюштурған жортуулдардай эле 1847-ж. кан күйгөн кармаштын алгачкы күндөрү элдин тагдыры үчүн негизги жоопкерчилик өзүнөн өзү Ормон хандын Эң жакын кишиси, башкы кенешчиси Жантайдын мойнуна жүктөлгөн. Себеби ал кезде Ормон хандын ордосу Ысык-Көлдүн күнгөйүндөгү Байсоорунда тургандыктан жоонун кыргыз жерине кирип келгени тууралиу кабар ханга кечирээк жеткен. Жантайдын жазган катындарды так тарыхий маалымат боюнча Ормон хан уруш башталгандан 3 күндөн кийин Жылгын Башыга келип жалпы кыргыз жигиттерине кол башчылык кылуу милдетин өз колуна алат. Ага чейин Кара Конуздан Оро Башыга чейин жер жайнап жыйналган кыргыз колун Жантай башкарып, бир канатын Жангарач менен Чынгыш тескеген.

Алар Хан Кене кыргыза аттанаарда “узун кулак” тыңчылары аркылуу анын жаңы жортуулга камынып жатканы туралуу кабар алып турушкан. Андай кабардын чын-төгүнүн билиш үчүн Жантай жакын тууганы Кожоян менен уулу Ысабекалыны Чалдыбарга чалгынчы кылып жөнөткөн. Булар Кенесарынын камылгасы жөнүндө анык кабар алып кайткандан кийин Жантай менен Жангарач элине жоого каршы курал-жарагын камдатып бир катар даярдык көрүүгө үлгүрөт. Жылгын Башыда турган Жантайга кабар келгенде ал сарыбагыш-тынаиларды Шамшынын төрүнө көчүргөн, черикчилер болсо Берикташтын алдынан көчүп Шамшынын, Кызыл Суунун бөксөсүнө конот.

Жаңы жортуул учурунда хан Кененин аскерлеринин мыкаачылығы, таш боордугу ого бетер күчөдү. Алар бул ирет кыргызды кызыл уук кылып чаап, тып-тыйпил кырып тукум курут кылабыз, катуудан казанын, жумшактан күлүн гана калтырабыз деп

кекенип келишет. Анын адам чыдай алгыс андай кара мұртөздүгүнө Н.А.Маев мындайча таамай мүнөздөмө берет: “Мында, Чүйдүн аркы тарабында, Май-Тоонун тоолорунун этегинде колотто 1847-ж. белгилүү султан Кенисары Касымов, Аблай хандын небеси өлтүрүлдү. ... Баардық катуу, атүгүл өтө таш боор чарапарына карабастан, ал өз бийлигине эркиндикти сүйгөн кара қыргыздарды багындыра албады. Кенисарынын таш боордуктары анын душмандарын ого бетер караптып очөштүрдү. Кенисары террорду колдонуп жүрөктүн үшүн алгысы келген; ал атүгүл көзү өткөн маркүмдәрды да аяган жок. Токмокко жакын жерде (Бишкек менен чаташтырган – Θ. Т.) қыргыздардын баатырлары Канай менен Исса-ходжанын (Эшкожо – Θ.Т.) көрүстөндөрү бар; Кенисары мүрзөлөрдөн алардын өлүктөрүн каздырып алды жана баштарын кесүүгө буйрук берди”[58].

Албетте анын дene бойду дүркүрөткөн, ақыл-эси ордундагы адамдын дити барбаган, дегеле караманча салтта жок жосунсуз жоругу қыргыздардын қыжырын кайнатып, улуттук аң сезимин, ар намысын ого бетер ойготту.

Эл арасында айтылып калган санжыра, баяндарга Караганда Кенесары жаны чапкынды баштаганда көчмөн калктардын эзелки согуштук искуствосуна мүнөздүү аскердик ыкмага ылайык колун үч канатка бөлгөн. Оң канатка бир тууган иниси атактуу Ноорузбай баатыр кол башчылык қылып, сарыбагыштардын Жантай башында турган тынайлар менен черикчи (бул уруш учурунда Төрөгелди жок эле) уруктарын көздөй бет алган. Сол канатка хан Кененин агасы Саржан султандын уулу Эржан төрө кол башчылык қылган. Анын колу Жангарач баштаган солтоловдорун кошуундарын беттеп чабуул баштайт. Ал эми ортодогу ички аскерин өзү башкарып Жылгын Башы, Бурананы бет алыш жөнөйт. С. Закиров түзгөн “Қыргыз санжырасы” боюнча Кенесары оң канатка Эржан төрөнү, сол канатка Ноорузбайды кол башчы қылып дайындалған [59]. Анын аскеринин жалпы саны салгылашуулардын алдында 20 мин кишиден ашкан [60], анын ичинен 1500 жоокери мылтык менен куралданып, 2 замбиреги бар болчу [61].

Жол боюнда жолуккан бирин-серин айылдарды, кары-картан, катын-баланы алар эч аябай талап-тоноп, жырткычтык менен кыйнап өлтүрүп улам ичкери карай илгерилей беришкен эле. Баскынчылардын жан кейиткен кесепети тууралу дагы бир тарыхий даректе мындай деп жазылган: “Козголончу султан Кенесары жапан қыргыздарга каршы аракеттенип (аттанып – Θ. Т.), адегенде чон

иигиликке ээ болду жана 1000 ден ашуун боз үйдү кыйратты, атүгүл бала чаканы да аябады жана алардын чегине терендең кирип барды, бирок анын кылыш-жоруктарына кекенишкен жапан кыргыздар жалпы көтөрүлүш жасашты жана Ормон бийдин жетекчилиги астында жыйналып Кенесарынын иниси Худайменде жетектеген Кенесарынын саны 5000 кишиге жеткен биринчи кошуунун талкалап салышты, анын өзүн (Худаймендени – Θ.Т.) туткунга түшүрүштү жана кийин өлүм жазасына тартышты "[62].

Кенесарынын колу менен кыргыз кошуундарынын ортосундагы 10 күндөн ашуун убакытка созулган негизги салгылашуулар Токмоктун түндүк-чыгыш тарабында, ал чептен 4 чакырым ара-лыктагы Чүй суусунун сол жээгинде (бир чакырым ары) Кекиликтин Сениринде, Май-Төбөдө, Кара-Конуз өзөнүнүн төрүндө жүрдү. Дал ушул жерди хан Кене оорук кылып, жортуулда түнөчү жол чатырын тиккен, туусун орноткон. Кыргыздар ақырындап Токмоктон 8 чакырым күн чыгыш тараптагы Оро Башыга чогулат. Жоо келгенге чейин Жантайдын колу Жылгын Башыда (Токмоктун үстү), Жангараачтын колу Кекиликтин Сенирине тушташ Чүйдүн он жээгине (айрым малыматтар боюнча Текеликтин Сенири, Токмоктон 4 чакырым түндүк-чыгышта), Оро Башыга жыйналган эле. Кабар жеткенде Кочкор, Жумгал, Суусамырдан, сарыбагыштын - Борукчу, Эсенгүл, Надырбек уруктарынын, саяктардын жиберген жигиттери Шамшы ашуусун ашып жардамга келген[63]. Көп өтпей барган сайын саны арбыган кыргыздар касташкан душмандын колун үч жагынан курчап алат. Күн чыгыш тараптан Ормон хан жөнөткөн сарыбагыш - Эсенгүл уругунун, саяктардын жана аларга Жангараач кошкон солто-талкан уругунун жигиттери, түндүгүндөгү бөксө тоо тараптан Жангараач башкарған солтонун талкан уругу, күн жүрүш түштүктөн, Чүй суусу тараптан солто – бөлөкбай, Жантай баштаган тынайлар менен черикчилер жана Жангараач көп солтонун колунан жардамга бөлгөн бөлөкбайлар жоону эки жакка жылдырбай камап турду. Арттан азық-түлүк, жардамга кошумча кошуун келбей душмандын аскерлери күндөн-күнгө алдан тайып алсырай берди. Анын үстүнө кармаш кызыган кезде жүз башы Абакумов менен есаул Нюхалевдин алдын ала атайлап жөнөтүлгөн казак-орус аскери Кенесары күткөн кошумча күчтөр өтө турган жолду тороп, Улуу Жүздүн уйсун, жалайыр урууларына ачыктан-ачык тоскоолдук кылган.

Ал эми кыргыздар мунун тескерисинче убакыт өткөн сайын уламдан-улам күч алыш, жоого онолгус оор соккуларды уруп чети-

нен талкалап кирет. Анткени кыргыздар жапа тырмак жоого каршы аттанып, үйдө найза сайганга, кылыш чапканга, союл көтөргөнгө, жараган жан киши калган эмес. Алардын малын аялдар багып, тамагын аялдары жеткирип турган. 15 жаштан баштап, 60 жашка жете эректери согушта болгон[64].

Эрегишенкен эки тараптын ортосунда кармаш өте күчөн кезде Ормон хандын өз туусун көкөлөтө көтөргөн көп аскер менен мылтык атып ок чыгарып, керней үнүн ай-талаага жаңыртып келиши кыргыздардын көнүлүн көтөрүп, кайратын арттырыдь. Деминедем, күчүнө-күч кошуулган кыргыздар эми Ормон хандын буйругу боюнча жоонун колун бириндеп жапырып чулгап, ит урушун салып туш-туштан чабуул койду. Ошондой душманды жапыруунун бириnde Жангараачтын кошууну Эржан төрөнү колго түшүрөт. Аны айтылуу жетикашкадан Андаш баатыр (же Жоосейит-бөлөкбай) аттан ыргыта сайган экен. Ошондо Ноорузбай 3 мин жоокери менен Эржан төрөнү куткарууну көздөп Жангараач башында турган солтолорго чабуул коуп, алардын катуу каршылыгына кабылганды аргасыз артка чегинет.

Акыры тез-тез кайталанган кармаштарда көп жоготууларга дуушар болуп, алсырап айласы куруган Кенесарыны Ормон хан курчоого алганда анын аскеринин жарымы, жан-жекөрлөрү түн жамынып, карөзгөй ханды таштай качканы маалым[65]... Алардын айрымдары Ормон хан, Жантай, Жангараач менен алдын ала жашыруун жен ичинен сүйлөшүп макулдашып алган эле. Алсак дулат Рүстөм султан менен ботбай Сыпатай бий, чымыр Байзак кыргыздар менен ынтымак-ымала кылып, өз жигиттерин кыргындан аман алып калышкан. Хан Кенеге кошуулган Улуу Жүз казактары убададан айнып-тайып баш аламан кacha турган болгондо “Сыпатай баатыр астыртадан Жангараачка киши чаптырып: - Аргын, торгойдон башка кол калган жок. Бүт качып кетиши”[66], - деп Кенесары хандын абалы начар экенин билдириет.

Бул жөнүндө кийинчөрээк Жангараач бий, “Рүстөм султан Сыпатай бий Алибеков менен аскерин алып, Кенесарыны эмне кылсан өзүн бил деп кетип калышты”[67], - деп жазган. Буга кошумча далилди Жантайдын 1847-ж. май, октябрь, 1848-ж. сентябрь айларында жазган каттарынан жолуктурабыз. Ал каттардын бириңчи синде жакын тууганы манап Сартай экөө мындай деп баса көрсөтүшкөн: “...Ушул жылы, уч ай салгылашып, кайрадан кудайдын кудурети менен Кенесары, Ноорузбай, Ержан жана Худаймендени 3400 кишиси менен кармап алып, аларды жайладык... Дулаттар

биздин душмандарыбыз болуп алышты, бирок алардын ортосунда (арасында – Θ.Т.) биздин ынак досубуз бар, ал Кенесарынын душманы Сыпатай бий, ал эми кыргыз урууларынан – Жантай бий, Жангараач жана Ормон (ынак достор – Θ.Т.).

Дулаттар Кенесарыны кемсингкени үчүн элдин тынчын алууда, биздин агайын-тууганыбыз Төрөгелдини эки кичүү инибиз менен бирге жана 1000 жылкыбызды кармап алып чидер, кишен салышты. Ошондуктан падышадан үч агайын-тууганыбызга жакшылык кылыш жардам берүүсүн ушул кат менен Копал приказындагы башкы начальникке жиберилген Сыпатай бий аркылуу өтүнөбүз. Бул бий биз менен биригип душмандарды кууп чыгууга көмөк көрсөттү.

Сиздерге ык алган бийлер Жантай, Жангараач жана Ормонго 40 мин түтүн эл карайт” [68].

Ал эми анын экинчи катында мындан да тагыраак маалыматтар бар. Анда “...экинчиден, үстүбүздөгү 1847-ж. ал кайрадан бизге басып кирген кезде ага каршы аттанып чыгып, аны үч күн бою эч жакка чыгарбай курчоодо камап турдум. Ошол учурда Рүстөм султан менен Супатай бий Алибеков аскерин алып артка кайтып кетиши, Кененсарыны эмне кылсан өзүн бил дешти. Биздин агабыз Ормон аны көргөн жок, анткени акыйкатында ал арт жакта калган. Козголончу Кенесарыны болсо менин Калча аттуу кишим кармады жана мага ал тууралу биринчи кабарлады. Андан кийин ал, Кенесары жүз көрүшүүнү өтүндү жана аны куткаруу үчүн соодагерлерден талап алган тангак-тангак дүнүйө, мүлк жүктөлгөн 60 төөнү сунуш кылды, бирок мен анын көп элдерге кыннаттык кылганы үчүн, ошондой эле кыйынчылык көргөндөргө бейпилдикти жана жыргалчылыкты ыроолоо үчүн, айтылган байлыкка азгырылбай, аны тындым кылдым, ошону менен өкүмдарга (падышага – Θ.Т.) кызмат кылдым. Андан сон менин тууганым Калыгулга башын, ага мөөр басылган катты кошо берип, генерал мырза-Сизге алар кабарлашын үчүн Рүстөм султан менен Супатай бийге жөнөттүм” [69].

Андан аркы окуялардын жүрүшү II главада Ормон хандын тышкы саясаты караптанды кыскача баяндалды. Андыктан кайрадан ага кайрылуунун зарылдыгы жок. Тек гана женишке жетишүүдөгү Жантай менен Жангараачтын салымына басым жасоону туура көрдүк.

Архивдик маалыматтарга каргандын кыргыздар качкан жоону кубалап урушканда, хан Кенеден тышкary анын инисин, эки уулун жана 15 тей султанды колго түшүргөн [70]. Иниси Ноорузбайды Жантайдын жигиттери Дайырбек менен Калча Атамбек уулу колго түшүрүп, Кудайменде султанды Жангараачтын жакын тууганы Чын-

гыш баштаган солтолов туткундайт. Ак койлуу (сейким) уруусунун төрөсү Баёттин уулу Кудайберген датканы да Жантайга караштуу тынайлардын абыла уругунан чыккан Аалы аттуу жигити кармап келген. Чымыр Байзак алдын ала Ормон хан менен макулдашып, анын айтканы боюнча аскерине текши ак көйнөк кийгизип түнкү кыргындан сактап калат.

Россиянын коркунучтуу душманы, артынан сая түшүп куугунтуктаган орус аскерлеринен запкы жеп Казакстандын эң четине камалган «козголончү» Кенесарынын кошуундарын Кекиликтин Сенириндеги салгылашууда талкалап, өзүн жана жакын жанжөкөрлөрүн жайлагандыгы үчүн орус өкмөтү өзүнүн буга ынтызар, ыраазы экендигин билгизип Ормон ханга подполковник аскер чинин, мактоо баракчасын, алтын медаль ыйгарган. Ошондой алтын медаль менен дагы 12 киши сыйланат[71]. Алтын медалга жана мактоо баракчасына Жантай менен Жангарач, Калча, Калыгул Кубат уулу, Кожобек жана башкалар арзыган эле.

Кийинчөрээк, XIXк.60-жж. Ала-Тоого келген орус чиновниктеринин бири Жантайдын ошондогу синирген эмгегин мында деп эскерет: «биз Чүй өрөөнүн түшкөн кезде (1867-ж. июля) отрядын начальник (полковник Полторацкийди) сарыбагыштардын чоң манабы Жантай тосуп чыкты. Георгий сыймагындагы алтын медаль менен мандайындагы бүтпөй калган терең жарааттын тагы, тырык Жантайдын орус өкмөтүнө өтөгөн эмгегине жана анын белгилүү козголончү Кенисары Касымов менен күрөштөгү эрдиктерине күбө болду»[72].

Ошентип, Бишкектен күн чыгышта Кара-Суунун боюнdagы Калпак баатырдын айылына капилеттен кол салуу менен башталып, Кара-Конуз - Оро Башынын ортосунда, Май-Төбө, Кекиликтин-Сениринде уланган катуу кармаштар кайрадан Мыкандын кара сазында кыргыздардын толук жениши менен аяктады. Мүрзесүнө ыйык мазардай өткөн-кеткен адамдар сыйынган касиеттүү маркумдардын көрүн ачып, сөөгүн чачып айбандарча арбагын козгогон көркоолордун сөөгү дал ошол тушта кыйла жыл жерге жашырылбай агарып чачылып жатканы али элдин эсинде. Мындаи тарыхтын мыйзамы, оор жазасы каны кызуу адамдарга чоң сабак экени шексиз.

Жантай менен Жангарачтын коомдук-саясий ишмердигинин кийинки этабы XIX к. 40-жж. аягы 60-жж. орто ченине туура келет. Бул мезгилдеги алардын иш-аракеттерине да жалпы жонунан окшоштук мүнөздүү. Эки Улуу инсан төн тарыхий шартка, ички жана тышкы

саясий кырдаалдын өзгөрүшүнө жараша ийкемдүү иш жүргүзүштү. Эн башкысы эл-жердин эркиндиги, көз аранды эместиги үчүн баардык аракеттерди жасоо керек экендиги алардын қөнүлүнүн борборунда болгон. Бирок биримдиги анчейин бекем эмес бирдиктүү жана борборошкон өз алдынча мамлекетти биротоле акыр-аягына чейин түзө албаган, чачкынды эл күч-кубаттуу өлкөлөрдүн кысымына канчалык айбат кылып каршылык көрсөткөнү менен аkyры ага туруштук бере алмак эмес. Ошондуктан калайык калкты бөөдө кыргындан сактоо үчүн кыргыздардан алда канча күчтүү мамлекеттер менен ынтымакымала кылууну, керек болсо кепке-эпке келип багынып берүү аркылуу тыңчтыкты, бейкүттүктүү камсыз кылууну артык көрүшкөн. Арийне кыргыз жол башчылары мындаи кесөмдүктү байыртадан эле көрсөтүп келишкени белгилүү. Алсак, тээ хундардын доорунда, түрктөр күч алганда, кийин кыргыз өлкөсүнүн чегине монголдор жакындал келгенде да эптуүлүк менен эзелки элдик дипломатияны колдонуп, чапкынга аскер ордуна элчилерден бөгөт коюшкан. XIX к. орто ченинде түзүлгөн оор абалдан да ошондой жол менен чыгууга туура келди.

XIX к. 50-жж. башынан тартып Ала-Тоо аймагында Кокон хандыгы менен Россиянын тентайлашуусу күч алат. Бул кезде Кокон хандыгында ички бийлик талашкан күрөштөр убактылуу тыңчып, кандайдыр бир денгээлде саясий туруктуулук калыптанган. Натыйжада ко-кондук бектер аркалык кыргыздардын арасында өз таасирин таратууга, үстөмдүгүн кайрадан орнотууга умтула баштайт. Кенесарынын кыймылы кыйрагандан кийин Кыргызстанга кыйла жакындал келген орус аскерлери да келечекте кереги тиер кыргыз манап, бийлери менен мамилени чындал онтойтуу учурду күтүп турду.

Белгилей кете турган нерсе Кокон хандыгы дагы каалаган максатына жетиш үчүн биринчи кезекте Пишпек чебине жакын жашаган кыргыз уруу бирикмелеринин жол башчылары Жантай жана Жангараач сыйктуу кадыр-барктуу манаптарды өз тарабына имерүүгө умтулган. Кызыгы, тентайлашкан эки тарап тен кыргыздарды бири-экинчисине ыраа көрбөй кызгануу менен мамиле кылышкан. Ко-кондук бектер дагы, орус төрөлөрү дагы кыргыз жол башчыларын коркутуп-үркүтүүлөр менен бирге ар кандай айла амалдарды колдонуп, алардан кымбат баалуу тартуу белектерди аяган эмес. Кыргыз манаптары дагы элинин түпкү кызыкчылыктарын эч эстен чыгарбай аталган эки өлкөгө карата кырдаалга жараша мамиле кылышты. Айрыкча кендирди кескен ич ара чатактын айынан Ормон хан көз жумгандан көп отпөй, 40-жж. башынан тартып калыптана баштаган бирдиктүү кыргыз хандыгы кыйраган кыйын кырдаалда,

бугу-сарыбагыш жаңжалы жалпы калайыкты алсыратып ички би-римдикке, ынтымакка доо кетирген кезде элдин мындан аркы та-дырын чечээр, өсүп-өнүгүүсүнө он таасир этээр туура жол тандоо вазипасы өзүнөн өзү дал ошондой билермандарга жүктөлгөнү та-лашсыз. Ошондуктан аларга мурдагыдан да аяр, кылдат болууга, абдан сак саясат жүргүзүүгө туура келди.

Жогоруда баяндалгандай Жантай жана Жангарачтын Батыш Сибирдеги орус бийлиги менен мамиле түзө баштоосу XIX к. 40-жж. туура келет. Ошол жылдары, тагыраак айтканда 1847-1848-жж. Жантай орус генералдарына З ирет кат жазып, алардан он жооп алган. Ал каттардын мазмунунан Жантайдын жалаң кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлогону, Ата-Журт учун кызмат кылганы даана байкалып турат[73]. Андай каттардын бир нечесин Батыш Сибирдеги орус бийлигине Жантай 1850-1851-жж.да жөнөткөн [74]. Жантайдын ошол каттарынан көрүнүп тургандай Жангарач орус аскер адамдары менен байланыш түзүүдө Жантайдын ою менен болгон.

Орустар менен байланыш түзө баштаган кыргыз жол башчылары 50-жылдардын башында Чүй өрөөнүндөгү Кокондук чептерге кол салып турушту. Алсак, 1850-ж. жайында Жети-Сууга келген орус аскерлери Таучубек чебиндеги Кокондук аскерлерге карши жөнөгөндө кыргыздар буга чейин алсырап калган Пишпек чебине чабуул коюшкан [75]. Албетте андай жортуулдарга Жангарач менен Жантай жетекчилик кылганы анык.

Жантай менен Жангарач жалпы кыргыз элинин биримдигин, ич ара ынтымагын чындоого көп күч жумшаган. Өзгөчө Ормон хан көз жумгандан кийинки карапайым калк ичинде кан төгүүлөргө жол бербөө боюнча алардын аракети өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Дал ушундай максатта Жангарач кудасы Жантай баш болгон сарыбагыш-тынайлардын аттуу-баштуу 60 кишисин, манаптарын кыз узатту тоюн шылтоолоп чакыртып алып, аларды бугу-сарыбагыш чатагына катыштырбоого аракет жасаганы белгилүү [76].

Дегеле Ормон хандын көзү өткөндөн кийин Жантай Аркалык кыргыз манаптарынын арасынан өтө кадыр-барктуусуна айланган. Ошондуктан орус бийлиги Жантай менен жакшы мамиледе болууга умтуулган. Атүгүл андан Россия букаралыгына өткөн бугу уруу бирикмеси менен сарыбагыштардын ортосундагы чабышты токто-тууну өтүнүп атайын кат менен кайрылышат. Алсак, 1855-ж.сентябрда Улуу Жұз казактарындагы пристав М.М.Хоментовский Жантайга атайын кат жөнөткөн. Ал катта мындаайча өтүнүч бар эле: «Ак ниет кенеш берүүчү, досторун калкалоочу, душмандар менен кар-

машта эр жүрөк, арстан билек, жолборс жүрөк, урматтуу манап Жантай Карабековго көптөн көп таазим этип, эсенчиликти, бактаалайды жана жыргалчылыкты каалайм.

Абдан ардактуу манап! Мага Ормондун бугу уруусу менен урушу жөнүндө ушак-айындар угулууда. Ормон өлгөндөн бери... сиз менин оюмча сарыбагыш уруусунун башчысы болуп калдыныз жана ошондуктан сизге жакшы сөздөр менен кайрылам; сиз биздин букарабыз эмессиз жана мени угууга милдеттүү эмес экенинизди билем, бирок туура кенешти уккан жана ал жөнүндө жакшылап ойлонгон да акылсыздык эмес. Буга чейин көп кан төгүлдү жана бугулар көп азап чекти... Туура жүргөн жана таза жүргөнү менен менин урматтоомо арзыган адам катары мен сизге ак ниет кенеш менен кайрылам... Эгерде аны аткарсаныз, Кудай сизди колдоп, кур койбойт. Менин сөздөрүм жөнүндө ойлонуп көрүнүччү» [77].

1860-ж. август айында, Токмок жана Пишпек чептерин ээлөө үчүн келе жатып Кара-Конузга токтогон орус аскерлерине Жантай өз уулун жиберип алар менен мамилени жакшыртууга аракет жасаган [78]. Өз кезегинде орус офицерлери Жантай жана Жангараачтын ишенимине кириүгө көп күч жумашкан. Буга архивдик даректер күбө. Алсак, андай документтердин бириnde Батыш Сибирдин генерал-губернатору Ала-Тоо округунун начальники подполковник Перемышльскийге мындайча көрсөтмө берген: «Кыргыздардын солто уруусунун таасирдүү кишилери Жангараач жана башкалар менен байкаттай ақырындан жакындашуунузду өтүнөм» [79].

Жантай өзү башкарған эли менен биргэ 1862-ж. Россия букарагына өткөн жана ага 1867-жылы подполковник аскердик чини ыйтарылган. Кийинки жылы ал көз жумат. Жангараач бий 1864-ж. көз жумган. Бул кезде солто уруусундагы бийлик анын жакын тууганы Байтик баатырдын колуна өткөн.

Жыйынтыктап айтканда кыргыздын чыгаан инсандары өз мезгилине ылайык өмүр сүрүп, калкынын келечеги жана Ата Журттун бейкүттүгү үчүн кам көрүп жүрүп дүйнөдөн өтүшкөн. Улуу инсандардын ысмын урпактар эч качан унуптайт.

## ТИРКЕМЕ

1. Акаев А. Кыргызская государственность и народный эпос «Манас» - Б: АО «Учкун», 2002. 199 – бет.
2. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. В пяти томах. Т.II. -Алматы: Глав.ред.казах.сов.энцикл. 1985, 41,87-беттер.
3. Туркестанский сборник. Т.49. - СПб., 1873. 207- бет.
4. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений ..., Т.2. 84- бет.
5. Географические, этнографические и статистические материалы о Туркестанском крае. 1867. // Записки Русского географического Общества, по отд. статистики. Т.1. - СПб, 1968. 43-бет.
6. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений ..., Т.2. 42- бет.
7. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений ..., Т.3. 352- бет.
8. Туркестанский сборник. Т.16. - СПб., 1869. 322- бет.
9. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы. 1-ките, 198- бет.
10. Ошондо эле, 202- бет.
11. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И-715, оп.1, д.17, 59 - барак
12. Туркестанский сборник. Т.16. - СПб., 1869. 323 - бет
13. Абрамзон С. У истоков манапства. // Советская Киргизия, 1 апреля 1931 г. 2- бет.
14. Белек Солтоноев. Аталган 1- китеби, 196 - бет.
15. Султаны Кенисары и Садык. Биографические очерки султана Ахмета Кенисарина. Обработано для печати и снабжено примечаниями Е.Т. Смирновым. – Ташкент: Типо-литография С.И. Лахтина, 1889. 3- бет.
16. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.2909, 203- барактын арты.
17. Ошондо эле. Ф.4, оп.1, д.2333, 247- барак.
18. Ошондо эле. Ф.4, оп.1, д.2327,111,113,121- барактар; д.2333, 53- барак.
19. Султаны Кенисары и Садык, 5 - бет.
20. Белек Солтоноев. Аталган 1-китеби, 203- бет.
21. КР УИА кол жазмалар фонду, № 172 кол жазма. 3-7 беттер; / Большевик Казахстана, 1939, №8, 52 - бет.
22. АристовН.А. Усуни и кыргызы или кара-киргизы: ... 484 – бет.
23. Белек Солтоноев. Аталган 1 - китеби, 202 - бет; Бала Айылчы санжырасы. // Кыргыз санжырасы, 195-бет; Закиров С. Кыргыз санжырасы, 129-бет.
24. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.2902, 26-барактын арты, 41-барак.
25. Ошондо эле, Ф.4, оп.1, д.2378, 136-137- барактар.
26. Ошондо эле, ф.374, оп.1, д.2902, 37- барак.

27. Ошондо эле, д. 2902, 25- барак.
28. Ошондо эле, ф. 374, оп.1, д.1710, 98-100-барактар; д.2909, 118-барак.
29. Ошондо эле. Ф.374, оп.1, д.2902, 42-барак.
30. Султаны Кенисары и Садық, 17- бет.
31. КР УИА кол жазмалар фонду, №172 кол жазма, 19-20 - беттер.
32. Казакстан Республикасынын БМА.Ф.374, оп.1, д.2902, 105-барактын арты, 113- барактын арты.
33. Бала Айылчы санжырасы. // Кыргыз санжырасы, 195-бет; Белек Солтоноев. Аталган 1-китеби, 203-бет.
34. Середа Н.А. «Бунт киргизского султана Кенисары Касимова». // Вестник Европы, 1871 года, №8, 688-689-беттер.
35. Мейер. Киргизская степь Оренбургского ведомства. - СПб, 1865, 62-бет.
36. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.2920, 47- барак.
37. Белек Солтоноев. Аталган 1-китеби, 206-бет.
38. Султаны Кенисары и Садық, 15-бет.
39. Белек Солтоноев. Аталган 1-китеби, 208-бет.
40. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.2902, 170-барактын арты.
41. Ошондо эле, 125-барак.
42. Ошондо эле, 126-барак.
43. Ошондо эле, ф.4, оп.1, д.2378, 137-барак.
- 44.Ошондо эле, ф.374, оп.1, д.2902, 187,191-барактар.
45. Ошондо эле, д.2909, 203-барактын арты.
46. Джамгерчинов Б.Очерк политической истории Киргизии XIX века (первая половина), 91-бет.
47. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374,оп.1,д.1921, 4- барак
48. Ошондо эле, д.2920, 40 - барак.
49. Бала Айылчы санжырасы. // Кыргыз санжырасы, 196-бет.
50. Закиров С. Кыргыз санжырасы, 130-бет.
51. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы, 2-китеп, 5-бет; Бала Айылчы санжырасы.//Кыргыз санжырасы, 196-бет.
52. Закиров С. Аталган китеби, 131-бет.
53. Белек Солтоноев, Аталган 2-китеби, 8-бет; Бала Айылчы санжырасы. //Кыргыз санжырасы, 196-бет.
54. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.1890, 7-барак.
55. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-киргизы, 484-бет.
56. Өзбекстан Республикасынын БМА.Ф.105, оп.1, д.8, 61-барак.
57. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп. 1. д.1770, 5-барактын арты.

58. Маев Н.А. От Ташкента до Верного. // Туркестанский сборник. Т.52. 347- бет.
59. Жолдошев Р. Ормон хан баяны. // Аалам, № 10-11 (26-27) 1992, 4-бет; Закиров С. Кыргыз санжырасы, 131 – бет.
60. РФ БМАТ. Ф.38, оп.8, д.20, 11 - барак.
61. Султан Кенесары Касымов в борьбе с каракиргизами (1845-1847). // Русский Туркестан, 1900, № 2, 4-октябрь.
62. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.105, оп.1, д.8, 61-барак; Серебренников А.Г. Туркестанский край. Сборник материалов для истории его завоевания, 1847 г., документ №61; - Ташкент, 1914, 108-109-барактар; Усенбаев К.У. Ормон хан, 63-бет.
63. Белек Солтоноев. Аталган 2-китеби, 5-бет.
64. Ошондо эле, 8,13-беттер.
65. Султаны Кенисары и Садык, 21-бет.
66. Бала Айылчынын санжырасы. // Кыргыз санжырасы, 196 – бет.
67. Коншин Н. К истории Степного края, вып.1, 1903, 106 - бет.
68. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.1921, 4,4-барактын арты.
69. Ошондо эле, д.2920, 40-41 – барактар.
70. Ошондо эле, д.1890, 8 – барак.
71. Венюков М.И. Очерки Заилийского края и Причуйской страны //Записки Русского географического Общества. - СПб., 1861 года, кн.4, 93-бет.
72. Остен-Сакен Ф.Р. Поездка в Занарайский край летом 1867 года // Известия Русского географического Общества. - СПб., 1869 года, кн.5, 130 – бет.
73. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.374, оп.1, д.1921, 4-барактын арты; д.2920, 40-41-барактар; РИТСА. Ф.СПб. Главный архив. 1-7, оп. 6, 1844-1863. д.1, 18-23-барактар.
74. РИТСА. Ф.СПб. Главный архив. 1-7, оп. 6. 1844-1863, д.1.28-30-31-барактар.
75. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75. оп.1, д. 51, 1-барак.
76. Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии XIX века. – Ф.: Кыргызстан, 1966. 42-бет.
77. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3. оп.1. д. 348, 13-барак.
78. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.75, оп.1, д. 51, 28-барак.
79. Ошондо эле, 94-барак.

### *§ 3. Байтик Баатыр чыгаан жол башчы*

XIX к. экинчи жарымында кыргыз элинин саясий тарыхында олуттуу роль ойногон Улуу инсандардын бири Байтик Баатыр Канай уулу. Ал болжолу 1820-ж. жарык дүйнөгө келип 1886-ж. 66 жашка келгенде көз жумган. Ал эми санжыра изилдөөчү илимпаз С.Закировдун далилдөө боюнча Байтик Баатыр болжол менен 1890-1810-жж. туулган. Анын ата-бабалары – Солтонун сырттандары: Чая, Талкан бий, Кошой бий, Жамансарт, Түлөберди, Канай бий XVII-XVIII кк. бөлөк уруу жол башчылары менен бирге жалпы кыргыз элинин на-мысын коргоп, көз каранды эместик учун күрөштүн башында турушкан. Арийне мындай текстүү үй-бүлөдө төрөлүп, көптү көргөн көсөмдөрдүн арасында, жакшы чойрөдө чоноюп-торолуу анын жаш чагынан чыйрак чыгышына, чыгаан инсанга ылайык кулк-мүнөзүнүн калыптанышына түздөн-түз таасир этпей койгон жок.

Адамзат тарыхында Улуу инсандардын бала чагы оор сыноолорго, кыйынчылыктарга, кысталыш турмушка туш келген учурлар, тарыхий окшоштуктар көп эле учурдай, кээде андай паралеллдер бирин-бири кайталап тургандай туюлат. Алсак, Александр Македонский, Чыңгыз хан, Амир Темур, Петр I дагы ханзаадалар же ак-сөөк текстүү тукумдан экендигине карабастан оной-олтон эңсеген атак-данк, кадыр-баркка, мансап-марtabага жана өкүмдарлык такты менен таажыга ээ боло калган эмес. Ушул жагынан алганда болочок баатыр жол башчынын бала чагы белгилүү өлчөмдө Россия империясынын алгачкы императору Петр I нин өспүрүм кезинdegи окуялар менен окшошуп кетет.

Байтик эл арасында айтылып калган санжыра-баяндарга кагранда Канай бийдин үчүнчү, кичи аялынан – токолунан күзгө жуук орок оруу маалында Ала-Арчанын этегиндеги жайык жердеги аштыктын четинdegи айылда төрөлгөн. [1] Күздүн күнү эгин орулуп, бооланып, байтик кылып кургасын деп боолорду топтолп койгондо Канай жайлодон түшүп, жатакка келсе токолу жаныдан төрөгөн экен. Аялы баланы ороп-чулгап, Канайдын алдына алып келип: - Баатыр, баланызга ат кооп бериниз, - дейт. Канай эки жакты карап, байтик болуп турган эгиндерди көрүп: «Баландын аты – Байтик болсун», – дептир [2]. Айткандай эле касиеттүү атасынын оозуна кыдыр даарып сала бергенсип кийин ал бала кызылына кырман толгон байтик кылып боолангандай берекелүү берешен, жoomарт, эл үчүн эч нерседен жалтанбай тикесинен тик турган камкор жол башчы болду.

Байтик төрөлгөндө энесинин боз үйү жанаша тигилген жатакчылардын айылы Бөлтөк, Бас Бөлтөк бөксө тоолорун жарып өткөнсүп ортосунан агып өткөн Ала-Арча суусунун боюндагы, аталган бөлтөктөрдүн кежигесинде ойдун жерде, түзөндө турчу. Ал айылды аралай өйдө-төмөн жолоочулар өтчү кара жол болоор эле. Ошондогу жалгыз аяк кара жол азыр ар түркүн автомобилдер тынбай туштарапка чубаган дангыр жолго айланды, баатырдын киндик каны тамган үркөрдөй үч-төрт үй турган жерде калдайган Байтик айылы осуп чыкты.

«Болор бала башынан» – дегендей Байтик бала чагынан эле зээндүү тын, абдан чыйрак, өтө шок чыгат. «Тестиер болуп бешалты жашка чыккандан тартып торпок үйрөтүп минип, ага үртүктөп таардан жабуу жасатып жабуулап, ээр токуп, торпоктун мурдун тешип чүлүк тагып ноктолоп үйрөткөн. Чоноё түшкөндө канатташ айылдардын, жалгыз үйлүү жатакчылардын, кедей-кембагалдардын өзү тендүү балдарын чогултуп, торпок жарыштырып, чыгып келе жаткан торпокту «канайлатып» ураан чакыртып сүрөткөн. Балдардын санын кыркка жеткирип, аларды кырк жигит атка кондуруп эки бөлүп, «канай», «күнтуу» дегизип балбан күрөш, оодарыш, эр (найза) сайыш ж.б. элдик оюн-зоокторду уюштурган».[3]. Женгендерге атайын байге кооп баарына кадимки кол башчылардай башкөз болгон. Анын мындай «кылык-жоруктарын» кийин атасы Канай угуп, Байтиктин энесин салбар аял атаганын койгон болчу.

Айтмакчы, эл оозунда айтылып калган санжырага караганда Байтиктин энеси Таластын башындары күшчү уруусунан чыккан кара торунун сулуусу болуптур. Ага ашык болгон Жусуп молдо аттуу аалым чалыш талант-шыктуу, өнөр билимдүү жигит 200 беттен ашык жалан тунук сүйүү, ыйык маҳабат, арман ырын жараткан экен. Ай чырайлуу, нур жүздүү ашкан сулуу чүрөктү Солтонун билерманы Канай бий Бүргө баатырга кадыр салып, чон каада-салт менен алган – деп айтылат элдик уламыш-баяндарда [4]. Анын андай адамды кумарлантаар азгырмалуу сулуулугу кийин айгак болуп, салбар атка кондуруп өзүнө зыяны тийген окшобойбу.

Айтмакчы Петр I дагы Россиянын падышасы Алексей Михайловичтин кичи зайыбынан төрөлгөн баласы болуп, 1682-ж. агасы түяк-тукумсуз Федор Алексеевич көз жумганда тактыны улуу аялдын баласы, агасы Иван менен биргэе мурастаган. Ошондо Петр болгону 10 жашта эле. Ошондуктан падышалык бийликти аталаш, энеси бөлөк эжеси Софья Алексеевна колго алып, 1689-ж. чейин өлкөнү башкарған. Ал эми ар нерсеге шыктуу, дилгир жана ишмер

жаш падыша аскердик оюндарга берилип алагды болуп, илимге жана кол өнөрчүлүккө өтө кызыккан. Бийлиktи жанындай көрүп самаган таш боор эжеси эртелеp ага каршы козголондорду уюштуруп көзүн тазалоону көздөгөн. Петр аскердик оюндарга abdan берилип, дворян жана карапайым курбалдаштарынан аскердик полкторду туурап өз полкторун түзгөн. Кийинчэрээк алар Преображенск жана Семенов полкторуна, падышанын өтө ишеничтүү таянычына айланганы белгилүү [5]. Жогорудагы айтылгандардан даана байкалып тургандай Байтиктин мүнөзү көп жагынан XVII к. аягы – XVIII к. башындагы орус падышасынын кыялына окшоп кетет.

Албетте Байтиктин өспүрүм кезинdegи жылт этken эрдиктин белгилери көчмөн турмуш ынгайы, кыргыздардын кылымдардан бери келе жаткан каада-салты менен тыгыс байланышту экенин эстен чыгарбаганыбыз эп. Анткени көчмөндөр ar дайым балдарды тестиер чагынан оор турмушка, кыйынчылыктарга моюн бербеген чыдамкай болууга, барга көппөй, жокко чөкпөй, келечектен күдөр үзбөөгө үйрөткөн. Жада калса кыргыздын элдик оюн-зооктору да атаандашып тентайлашкан аскердик-прикладдык мүнөздө болуп, көбүнэсе согуштук өнөргө машыктырган. Буга байыркы ата-бабалардан калган эң башкы – Ордо оюну күбө жана ал ишенимдүү далил боло алат [6].

Акылман ак-сөөк жол башчылар балдарын карапайым калктаң бөлбөй, эл арасынан көп нерсени көрүп-билүүгө, мал-мүлктүн баркына жетүүгө үндөгөн, олуя чалыш кеменгер карыялардын ақылга нарк, нарк-нускалуу кебин угуп, алардан үлгү, таалим-тарбия алууну талап кылган. Атүгүл айрымдар балдарына өздөрү мал багуу өнөрүн, дан багуунун сырын үйрөтүп, ысык-суукка бышып, ач-токко көнсүн деп аттын кулагы менен тен ойногон чабендес жылкычыларына кошуп такшалткан. Кадимки айтылуу Канай бий дагы артында калган тukum-туяктарына ушундай тарбия берүүнү көздөгөнү шексиз. Анан калса феодалдык чыр-чатактардын аягы или суюлбай, туш-туштан өчөшкөн жоонун кол салуу коркунучу жоюлбай турган ошол опурталдуу заманда ar bir улан эң биринчи кезекте жоо-жарагы шайма-шай, душмандын жолун тороого жарактуу жоокер болууга даяр турушу керек эле.

Байтиктин балалык чагы Чүй боорунда Кокон хандыгынын үстөмдүгү жаңыдан орной баштаган мезгилге туш келди. Кокондук аскерлердин XIX к. 20-30-жж. алгачкы баскынчылык жортулдары, Солто айылдарындагы зордук-зомбулуктары анын көз алдында өткөн. Кокондуктар Сары Өзөн Чүйдөгү башкы чеби – Пишпекти Солто

уруу-уруктары жайгашкан аймактын чордонуна куруп, 40-жж. башында Аркалык кыргыздар көз каранды эместигин жарыялап, Ормонду хан көтөргөнгө чейин аксым бектери ар түркүн салыктарды салып, күч колдонуп кысым көрсөтүп турган. Уруулар орто-сундагы ич ара чатактар, кандуу кагылышуулар, агайин-тууган арасындагы доо-талаштар дагы баралына келгиче ага чон сабак болгону шексиз.

Өзүнөн кыйла жаш улуу кыргыздын чыгаан журт башчылары: Боромбай бий, Ормон хан, Жантай, Альмек датка, Жангарач бий жана башкалардын калкына кылган кызматы, эрдиктери жана даанышмандыктары тууралу уккандары, көргөн-билгендери көкүрөгүнөн түнөк таап, анын кийинки ишмердигине өрнөк, уютку болду. Айрыкча акылман, жандай көргөн жакын тууганы Жангарачтын саясий бай тажрийбасы ага кыйла таасир эткен.

Атасы Канай бий да далай жыл Солто уруу бирикмесин солкэттирибей башкарып, атак-данкы он менен солго, алыс-жакындары коншу элдерге дайын эле. Байтик 15 ке келгенде атасы көз жумуп, бийлик аталаш агасы Жангарач бийге (Канайдын бир тууганы Эшкожонун уулу) өтөт. Жангарач бий айылындары тири карак балдарга, жаштарга жакшы таалим-тарбия берүүгө, элине эш-тутка болууга дарамет-кудурети жеткүдөй идириектүү жигиттерди алгыр күш, алышка чуркаар аргымак, ач буудандай таптоого атайлап аракет жасодон аянган эмес. Ал агасы Канай бийдин уулу Байтиктин на-мыскөй, өжөр, беттегенинен кайра тартпаган өткүр, ак болоттой курч жана эр жүрөк бала экенин мурдатан эле байкап жүргөнү анык.

Байтик эртелеп эс тартып, жетилип 14-15 ке келген кезинде шоктугу күчөп эрдиги, эч нерседен тайманбастыгы элине көбүрөөк билине баштait. Кадимкүдөй жигит курап тентайлашкан замандаштарына сүр көрсөткөн, каадалуу журттун жол башчылары сынары, эпке-кепке келбей терс аяктык кылып каяша айткандардын, каршылык көрсөтүп касташкандардын катыгын берген. Анын катаалөкүмдарларга гана таандык мындай мүнөзүн баамдап байкаган казактын кадыр-барктуу, көптү билген көрөгөч көсөм бийи Кудайберген Байтиктин кыялыша, көк жалдыгына суктанып, буюрса жаш уландын келечеги кен экенин алдын ала көрө билип, ага аруу тилек айтып ак батасын берген экен [7]. Канткен менен диний көз караштар үстөмдүк кылган ошол доордо элдик ырым-жырым, каада-салтты бек сактаган Канай бий улам барган сайын эл оозуна көбүрөөк алыша баштаган баласына көз тийбесин деп чочулап 1835-ж. Байтиkti Талаастагы туугандарына, таякелерине жөнөтөт [8].

Ошондөн көп өтпөй ал өзү көз жумган. Бирок, көпчүлүктүн назары түшүп, көп нерседен үмүттөндүргөн ал аскар зоодой өбөк-жөлөгү атасынан ажыраса да «атанын уулу» деген нарк-насилди көкүрөгүнө түйүп, оор жоготууга моюн сунуп мөгдүрөбөй ого бетер чыйралат.

Таласка келгенден кийин ал Таластын башы Караколдо Сатылган деген агасынын айылында туруп, жигиттик курагы ошол жакта өткөн. Өз оокатына өзү тын, эч кимге жемин жедирбекен жээнге, кеп-сөздөн да, кармаштан да алдырбаган эр жигитке Таластык таякелери, басыз, күшчү, мундуз, саруу, кытай урууларынын мыктылары жакын агайин-туугандарча жакшы мамиле кылышкан. Атүгүл алардын аттуу-баштуу адамдарынын балдары, жалынdagан жаш жигиттери, баатыр атагына ээ боло баштаган Байтик менен ынтымак түзүп ымала кылууга, керек болсо достошууга умтулушкан. Жоокерчилик жокору бааланган ошол доордун адат-мыйзамына ылайык ыраак жактардагы алыссы айылдарга аттанып барып барымтага жылкы тийгендерди, чектеш жерден жоо чаап көп мал айдап келгендерди, кагылыштардан, чабыштардан аман-эсен олжобуйлалуу кайткандарды эл «баатыр» деп атачу. Ошондой эрдиктерди тез-тез жасап, сан мин жылкылуу казак султандарынын, бай, бийлеринин малын айдап келип жарды-жалчыны олжого марытканы учүн Байтик бат эле «баатыр» атагына арзыйт. Аны калк ичинде көбүнчө Канайдын уулу – Кара Байтик (сыягы XVIII к. казактын чанкулу уруусунун баатыр башчысы Кара Байтиктин эрдигин эске-рип төлгө кылышса керек. Дегеле кара деген сөз кыргызда улуу, чон, кубаттуу ж.б. мааниде колдонулган.), баатыр Байтик деп атап, октон-чоктон кайтпаган, жоодон тайманбас жалын жүрөк көк жал баатырлыгын даңаза кылышкан.

Бул жерде биз «Баатыр» наамынын маани-манызына кайрыла кетүүнү эп көрдүк. Алгачкы кыргыз тарыхчыларынын бири Белек Солтоноев өзүнүн «Кызыл кыргыз тарыхы» аттуу эмгегинде баатырды алты түргө белүлүп [9] мындай деп жазат: «Кыргызда «Баатыр алтоо, бай төртөө, кедей сегиз, бий жалгыз, күл тогуз» деген эски макал бар... Кыргыз кандайды баатыр деген? Кыргызда баатыр алты даражага айрылат». Андан аркы анын чечмелеп жазғанына караганда баатырлар: 1. «Адам шери» - биринчи баатыр; 2. «Кара көк же көк жал»; 3. «Илекор баатыр»; 4. «Жеке баатыр»; 5. «Ээрчиме баатыр»; 6. «Айласыз баатыр» деп аталып, бири-биринен айрымаланган [10]. Мындай баатырлардын бардыгы жоокерчилик заманда ойрот, калмак ж.б. жоого каршы согушта көрсөткөн эрдиктери учүн ошондой атак-данкка арзышкан.

Ал эми XIX к. орто ченине карата, Байтик жашаган заманда жогоруда саналган баатырлардын түрүнүн мааниси көп жагынан өзгөрүп кеткен болчу. Эми Баатыр даражасы көбүнэсе ири уруу биримелерин башкарған жол башчыларга, Улуу инсандарга гана ыйгарылып калган. Бирок баатыр наамы орто қылымдардагы түрк-монгол элдеринdegидей атадан балага мураска калчу эмес. Андай атакка ээ болуунун негизги шарты элине эмгек өтөө, калайык калкынын келечегин ойлоп камкордук кылуу эле. «Көчмөн турмушта өзүнүн ақылы, жөндөмү, мүнөзү, иш-аракеттери менен таанылып, элдин элегинен өткөн зор кадыр-барктуу инсандар гана баатыр аталашчу. Канайдын тогуз уулунун арасынан жалгыз гана Байтик-баатыр даражасына татыктуу болгон» [11].

Байтик Баатыр жаш кезинен улууга урмат, кичүүгө ызаат көрсөтүп кадыр-барктуу кишилерди колго алууга аракет жасаган. Ушундай максатта ал ошол кезде он, солго кирген баардык қыргыз урууларына, атүгүл Коконго чейин баркы бар, саруу уруусунун бийи айтылуу Ажыбек датканын ишенимине кирип, анын уулу Нурак менен акиреттик антташкан жан кыйышпас дос, Олюя-Аталаык казактардын кадыр-барктуу кишиси Керим датка менен куда болот. Ажыбек датканын ақыны, ырчысы жана манасчысы Балык ооз Байтик Баатыр ақыры анын баркына жетээрин сезип такай жанында жарчысы сыйктуу жандап жүрөт. Ажыбек кезинде Кокон хандыгынын такты, таажысынын тагдырын чечкен окуянын уюштуруучусу болгону белгилүү. Бул тууралу Ч.Валихановдун мындай деп жазганы бар: «1842 [жылы] Омар-хандын уулу Мадалы ханды Бухара эмири Насрулла-хан өлтүрүп, Кокондо өз наместниктерин дайынdagан. Алим хандын (Хаджи бий менен чаташтырган – Θ.Т.) жапан тоолук қыргыз аялынан төрөлгөн уulu Шир-Али, өспүрүм кезинде эле өзүнүн таятасына, саруу уруусунун бийи Ажыбийге кеткен жана баардыгы унуткан ал тынч көчмөн турмушта күн өткөргөн. Тоолук жапан қыргыз кызына үйлөнүп, ал Сарымсак, Малабек, Худояр аттуу үч уулдуу болгон. Мадали-хандын өлушү менен Омар хандын тукуму үзүлдү;... Шир-Алиде үмүт (хандык бий-лиkke ээ болуу – Θ.Т.) пайда болду... көтөрүлүш чыгар замат Шир-Али кокондуктардын арасына келди»...[12]. Таланттуу жазуучу Төлөгөн Касымбеков «Сынган қылыш» тарыхий романында тарыхий чындыкты ийине келтире көркөмдөп жазгандай ханзаада Шералини каада көрсөтүп каастарлап багып, 1842-ж. хандык тактыны ээлөөгө ак бата берип жөнөткөн дал ошол Ажыбек бий эле. Шералини хан көтөрүлдөгү Ажыбек датканын ролу аталган бул адабий

чыгармада мындайча сүрөттөлөт: «Наркы 1842-жылдын жайы... Шерали ээн жайытта оттоп жүргөн мал сыйктуу бейгам болчу... Кулундарды байлан бүтөрдө ага жигит келди:

- Шерали, датка атам чакырып жатат, жүр! – деди шаштырып... Оң босогосuna узун шырык орнотуп ак туу сайылган чоң өргөө. Бүт Таластын кадырман карылары, жакшы чыкма мырзалары он эки канат кең өргөгө толуп отурушуптур. Төрдө карала кымкап жамынып отурган Ажыбай-даткадан башкасы орундарынан дүрүлдөп турал калышып, Шералинин саламын алик алысты. Бул эмнеси? Эч качан мындай ызатты көрбөгөн, көрөм деп эч качан көксөбөгөн бечара Шерали апкарый түштү... Ажыбай датка жай сүйлөдү. ... – Хажи бий менен Нарбото бий атасы бир, энеси башка биртууган получу. Эки биртууган батышпай, Хажи бий көбүнчө Чаткалда тагаларын жамынып жүргөн. Биз менен сөөк жаңыртып, сенин эненди ушу Таласта алган. Ошо Нарбото бий өлгөндө ариетине барып, анан ошол бойдон ордодо кала берген получу. Ошентип, эч капарсыз ордодо жүргөн убагында... кайран сөөгүбүздү Алим-хан күм-жам кылып салды. Бул иш 1223-жылы (1808-ж.) болду. Ошондо мен да ордодо элем. Жигиттеримди ээрчтип, карындашымды коштоп, сени өңөрүп алышпай, түн катып ордодон чыгып кеттим... Мына быйыл жазда Бухаранын амири Насрулла-батыр-хан капилеттен кол салып, Мадали-хандын колун Кокон шаарынын жаңында кыйратып таштап Коконго кириптири... Жетим элен жетидин, карып элен онолдун. Эми замандын кезмети сага келди. Аттан эми. Багынды Насрулла-батыр-хандын колунан талашып ал. Талашпасаң так жок, күтүнбөсөң бак жок, жарыгым... Учур деген бир келет. Мына учур келди... Бүт Аксы, бүт Талас, Чаткал азыр сенин колунда... Жолун ачылсын. Аталардын арбагы колдосун. Омийин!... - деп, сөөктүү, арык колдорун жайып бетине бата тартты.

Эртеси күнү Нұзұп Ажыбай датка кошуп берген жетимиш жигит менен Шералини алышпай, түн катып Кара-Буура ашуусу аркылуу Аксы багытына ашып кетти» [13].

Дал ошол 1842-жылы Аксы, Чаткал, Таластык Нұсуп бий баш болгон кыргыз бийлеринин чечкиндүү аракети аркасында Шерали Кокондо такты, таажыга ээ болгон сон, Аркалык кыргыз бийлери Ормонду хан көтөрүшкөн. Айрым маалыматтарга караганда Ормонду хан көтөрүү салтанат-аземине Ажыбек датка уулу Нурак жана жакын жан-жөкөрлөрү менен бирге катышкан [14]. Эл оозунда айтылып калган санжыра-баянда Ажыбек датка Кененсары хандын

кыргыз жол башчыларына жөнөткөн катын талкуулоо үчүн Ормон хан жыйнаган жыйын-топко да келгени айтылат [15].

Албетте аяш атасы Ажыбек датка активдүү аралашкан андай окуялардан Байтик кабардар болгону шексиз. Кырдаалдын мындай кескин өзгөрүшү Байтик баатырдын демине-дем, күчүнө-күч кошуп, кайратын арттырган, аны ого бетер курчуткан. Ошондуктан ал Талас тараптагы кыргыздардын арасында Kokon хандыгынын саясий таасирин сактап калууну көксөгөн Олуж-Ата, Чымкент, Ташкент бектерин анчейин тоготпой калган болчу. Алсақ, ал Чымкенттин улугунун сөйкө салып кудалашкан келини, айдай сулуу Аккызды озунуп тартып алыш, Бүтөш деген агасынын бой жеткен уулу Байсабага нике кыйдырган. Кийин бул чатакка Ташкендин беги кийлигишет. Бирок ал Байтиктин жалтанбаган таамай айткан так кесер жоопторуна таң калып, Баатыр купулуна толуп жана кыргыздардан чочулап Аккызды кайындарына кайтарып берүүгө «күнөкөрдү-кылмышкерди» көндүрүү менен гана чектелген [16]. Андан көп етпөй, болжолу, 1845-1846-жж. Байтик Баатыр түрдүү себептер менен мурда барып Таласта туруп калган 100 дөн ашуун түтүн солто, сарыбагыштарды ээрчитип Таластан Чүйгө кайтат. Ал кезде Аблай хандын небереси Кене хандын кыргыз жерине, Сары Θөн Чүйдү жердеген сарыбагыш, солто айылдарына алгачкы баскынчылык жортуулдары башталып калган эле. Белек Солтоноевдин жазганы боюнча 1847-ж. Токмокко жакын Оро-Башыдагы салгылашуунун учурунда Ноорузбайдын минген аргымагы Кызыл оозду (Меркенин беги тартуулаган – Θ.Т.) «солто Байтиктин мергени бутун сый аткан» [17]. Бул кабардан көрүнүп тургандай Байтик Баатыр Солто уруусу топтогон кошуундун курамында хан Кененин акыркы чапкынын маалындагы кармаштарга катышканы анык. XIX к. 40-50-жж. Солто уруу бирикмесин Жантарач бий башкарып тургандыктан жана ошол согуш учурунда солтонун кошуундарына жалпы жонунан кол башчылык кылгандыктан аты чыга элек айрым башка баатырлардай эле Байтиктин ысмы аталбай, аты чыкпай көбүнчө даллада кала берген.

Биздин оюбузча Байтик Баатырдын өмүр жолундагы жаны баскычтын, анык жол башчысыптында коомдук-саясий ишмердигинин башталышы XIX к. 50-жж. опто ченине туура келет. Болжолу 1854-1855-жж. аралыгында жайында ал кыргыздын дагы бир атакданктуу инсаны Жантай менен жакындашуу максатында Кеминге келип бир айга жакын жүргөн. Жантарачтын кан кудасы Жантай анын келгенин жактырып жакшы кабыл алган жана жайды-жайла-

та меймандал сый көрсөткөн. Жангарачтын эрке кызына куда түшүп күйөөлөткөн Жантайдын уулу Шабдан ал убакта 13-14 жаштагы улан болгону маалым [18]. Ормон хандын оң колу сымал эң жакын кенешчиси Жантайдын ошол кезде ооматы жүрүп, барган сайын эл арасында кадыр-баркы артып бараткан. Ошону туура байкаган баамчыл Байтик бир ай бою Жантай менен кыргыз элиниң тагдырына түздөн-түз тиешеси бар ар кыл түйүндүү маселелер боюнча оюн ачык айтып ангемелешип, анын купулуну толгон, купуя сырлын эч жашыrbай кенешип көнүлүн алган. Ал кездеги абыдан талылуу көкүрөктүү өйүгөн көйтгейлүү маселелер: кыргыз урууларынын ич ара ынтымагы, биримдиги, эгемендиги жана көз каранды эместиги, көкөйгө тийген Кокон хандыгына, Цинь империясына жана орус мамлекетине карата мамиле жөнүндө маселелер эле. Экөөнүн ортосундагы сөз негизинен ошолор жөнүндө жүрүп, көкүрөктүү өйгөн ойлор козголгон. Жаштарында 20 жылча чоң айрыма болгонуна карабастан Жантай менен Байтиктин көз караштары көп жагынан, бөтөнчө маектешүү жалпы кыргыз элиниң келечек тагдырына такалганда буйдалбай төп келгени шексиз. Бекеринен Жантай ашкан күлүк аргымак аты Кек Шалкыны Байтик Ала Арчадагы айылына кайтаарда эч аянбай ага тартуулабаса керек. Сыягы, Байтик Кек Шалкынын өз колуна тийгенин төлгө кылып, жакшылыктын жышааны катары кабыл алгандай туюлат. Чындыгында эле дубандан чыккан сайгүлүк Кек Шалкы аш-тойлордо алдына ат чыгарбай Байтик Баатырдын баркын ого бетер көтөрүп, оомат алып келди. Баштатан башкаларга олжосун таратып көнгөн жоомарт жол башчы байгеге тийген көп малды жарды-жалчыга бөлүп берип көргөндүн көөнүн тойгузган. Акыры атына Жыламыштагы солто Карбоз уругунан чыккан Ботокандын ашында агасы Жангарачтын көзү түшүп кызыкканды кылчактабай «Кек Шалкыны кара шалкы алса мал ээсин таалтыр» – деп аргымакты байгеге тийген малды кошо журт атасы кадырман жол башчыга сыймыктануу менен тартуулаганы эл ичинде эмдигиче айтыла калып жүрөт. Ошондо инисинин пейилинин кендигине ыраазы болгон, келечекте Солтону башкарууга жарагыдай эр мүнөзүн, курч кыяллын мурдатан байкап жүргөн Жангарач ичтеги сырлын, кубанычын жашыра албай алкап, эргип бата бериптири. Ата салтын бек сактаган, нарктуу агынын идируктүү инисине келкели келгенде урпактарга чоң сабак болгудай ишеним көрсөткөнүн Ава Такырбашев мындайча баяндайт: «... Жангарач... ордунан туруп, эки колун жайып: - Байтик, артындан киши куубасын, алдындан душман тоспосун, сунгандай изе

жетпесин, сууруган кылыш өтпөсүн, башынан бакыт кетпесин, кууган адам жетпесин! Мына солтонун бийлиги, эки тизгин бир чылбыры өзүндө болсун! Оомийин! – деп, Жангарач баатыр бата кылды. Үй ичи-тышы чуркурашып бата беришти. Ыракматын айтып, Байтик баатыр аттанып жөнөп кетти.

Жангарач баатырдын жанында отурган бир жакын жигити: – Ээ жарыктык, бир тай үчүн неге мынча эридиңиз. Байтикке бийликти бердиниз? – деген экен. Анда Жангарач баатыр: – Менини эми бүттү. Байтиктин арааны ачылды. Бактысы башына келип турганда, ал да өз элин өзү бийлесин – деп, кайра да бата кылышп, обдулуп ордунан туруп, сыртка чыкты... Бийлик ошентип Байтикке өттү. Той тойлонуп, ырым-жырым болуп, Байтиktи баатыр деп аташат» [19]. Бул болжолу 1859-1860-жж. туура келет. Ошондон тартып Чүй боорун мекендеген солто, саяк уруу-уруктарынын бийлиги акырындап Байтиктин колуна топтолуп, жашы алтымышты таяган, турмуштук, саясий тажрыйбасы бай Жангарач бий анын даанышман, акылгөй кенешчисине айланат [20]. Анын дагы бир жандай көргөн жакын адамы, акылдашар курдашы айтылуу манасчы Балык ооз ырчы эле. Аны Таластан Чүйгө кайтканда аяш атасы Ажыбек даткадан атайлад кадыр салып сурап алган. Элдик санжырадагы башка бир кабарга караганда Байтик Чүйгө келгенден бир нече жыл өткөндөн кийин жигиттерине 5 төө жетелетип жиберип Балык оозду чакырткан [21]. Кыйла жыл Таласта жүрүп кытай, күшчу, саруу урууларына алынып калган Балык ооз алардын Ажыбек датка баш болгон мыктыларын кыя албай жүрүп, акыры ажыраш аяк берип көчө турган болгондо жабыла узаткан элге мындей деп ыр менен ыраазычылык билдирген экен:

Чалкайып жаткан Кең Талас,  
Жердеген экен Эр Манас  
Жерин менен аман бол!  
Калба, Койлон, Құркүрөө,  
Малга жакшы жер экен,  
Малың менен аман бол!  
Топурак Бел, Шыбак Бел,  
Тоон менен аман бол!  
Кызыл Адыр, Эчкүлүү,  
Кырпаң менен аман бол! ...  
Кулжа көөдөн, кең чалбар,  
Казактын журту аман бол!  
Ат сурасам төө берген,

Ажыбек атам аман бол!  
Суу сурасам бал берген,  
Суусар энем аман бол! [22]

Арийне, «алтын жаак, жез тандай», «ак тандай» төкмө чон акындын, улуу манасчынын ою терең, максаты бийик баатыр курдашынын айтканына көнүп санаалаш болгону, үмүтүн актаганы, «шарапаты» тийип Байтиктин зоболосу ан сайын көтөрүлгөнү талашсыз.

Байтик Баатыр бийликке аралашкан сайын өз мойнуна кооптуу учурда ётө жооптуу милдет жүктөлгөнүн сезип, элинин кийинки тагдырын ойлоп, ан үчүн кам көрө баштаган. Ушул максатта ал Кокон ордосундагы окуялардан, Жети-Суунун ичкери жагын көздөй улам илгерилеп жылып келе жаткан орус аскерлеринин аракеттеринен кабар алып турган.

1857-ж. кыргыз урууларынын бир бөлүгү Кудаяр хандын аksamындыгына каршы көтөрүлүшкө чыкканы белгилүү [23]. Буга Ташкенттин күшбеги Мырза-Ахматтын кыргыз, казактарга көрсөткөн кордугу, чектен чыккан зордук-зомбулуктары түрткү болгон. Ошол жылы Ала-Тоолук кыргыздардан күчкө салып көп салык жыйноо үчүн Олую-Атага кокондуктар 2000 дей аскер топтогон болчу [24]. В.Наливкиндик жазганына караганда Мырза-Ахмат таш боордугу жана ач көздүгү боюнча Кудаяр хандан эч кем калган эмес [25]. Кокондук бектер хан салыкты бир аз азайтканына карабастан көтөрүлүш кийинки 1858-ж. да уланган. Эми көтөрүлүш Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн кучагына алып, ага Улуу Жүз казактары да активдүү катышкан. Албетте, Сары Өзөн Чүйдө дүрт этип от алган бул кыймылга Солтонун жылдан жылга абройу артып бара жаткан баатыры Байтиктин аралашканы, элдик күрөштүн жетекчилеринин бири болгону айтпаса да түшүнүктүү.

Айта кете турган нерсе, айрым кокондук бектер Байтик Баатыр менен мамиле түзүп, анын көнүлүн алууну көздөшкөн. Маселен, Кокон хандыгынын Пишпек сепилиндеги Раҳматуллага (1861-1862-жж.) чейинки бектери менен кээде Жангараач жана Байтик ымала кылып турган. Айрыкча 1858-1860-жж. Пишпек чебинин беги Атабек менен Байтик Баатыр жакындашып кеткен. Чүйдөгү бардык иштегин Атабек Байтик Баатыр аркылуу буткөрүп, татаал маселелерди да ага таянып чечип турган. Атабек өзү 1842-ж. Шерали хан менен Конкото кошо барган кыргыздардан болгон [26]. Пишпек чебинде дарбазанын бет маңдайындагы кудуктун жанында Атабек-датканын ак өргөөсү тигилип турчу. Анткени тоолуктардын насилиниен жаралган

бекке кокондуктардын ыш жыттанган ыплас, кир тамына караганда бабалары байырлаган көмөндөрдүн көзгө сүйкүм турагы артык көрүнгөнү анык [27]. Кудаярхан бийлик кылган жылдарда Атабек хандын эң жакын жан-жөкөрлөрүнүн бирине айланып сарбаздардын кол башчылыгына дайындалат. Кокон ханы бөлөк калааларга сапарга чыкканда ордодогу мамлекеттик маанилүү иштерди агасындай урматтап ишенген Атабекке тапшырчу [28]. Кийинчөрээк, 1864-ж. чейин Атабек Олуж-Ата чебинин begi, 1865-ж. Кудаяр хан үчүнчү ирет ордуну ээлеп бийликке келгенде, Атабекти мин башылыкка көтөргөн.

Белгилүү болгондой, XIX к. 50-ж. аягында Ала-Тоо аймагында өз үстөмдүгүн биротоло орнотуу үчүн Кокон хандыгы менен Россиянын ортосунда тентайлашуу абдан күч алган эле. 1860-ж. карата мындай атаандашуу өтө курчуп жогорку чегине жетет. Эми Батыш Сибирдеги орус бийлиги Жети-Суу чөлкөмүндөгү Кокон хандыгынын таасирин толук жоюуга, тез арада кокондуктарды сүрүп чыгып Россиянын курамына каратууга ачыктан ачык аракет жасай баштаган болчу. Орус генералдары бул максатка жетиш үчүн биринчи кезекте кокондуктардын Чүй өрөөнүндөгү чептерине тез арада ча-буул кооп талкалоо керек деген чечимге келишкен эле. Батыш Сибир генерал-губернатору Г.Х.Гасфорддун ою боюнча «мындай ачык кол салуу ишти эң жок дегенде эч кандай шектенүүлөрсүз алар үчүн ийгиликтүү чечмек» [29].

Айтмакчы, өз кезегинде бул кездे Кокондук бектер да жөн жаткан эмес. Бул өнүттө 1860-ж. февраль айында жазылган архивдик даректе мындай кабар бар: «Чүйдүн аркы тарабында кокондуктар абдан чоң аскердик даярдыктарды жүргүзүшүүдө. Пишпекке бир кыйла толуктоо келди... Ошол эле учурда кокондуктар көп сандаган жардамчы каражаттарды (күчтөрдү – Θ.Т.) жыйнашууда. Өлүм жазасы менен коркутуп жапан тоолук кыргыздардын жана чүйдүн аркы тарабындагы дулаттардын ар бир үйүнөн жакшы багылган жана жортуулга мингенге жарактуу бирден ат талап кылышууда. Ташкентте чоң аскер жыйноо дайындалды... Аскерге азық-түлүккө чүйдүн аркы тарабындагы уруулардан ар бир бийден зекеттин эсебинен тышкary миңден кой талап кылышууда. Чогултуулган койлордун бир бөлүгү Ит-кечү, Пишпек, Мерке жана Олуж-Ата чептерине калтырылып, калганы Ташкентке айдалат деген сөз айтылууда. Кокондуктар мындан тышкary өз чиновниктерин жапан тоолук кыргыздардын баардык айылдарына аларды өздөрүнүн ханына букара кылыш карман туроо максатында жөнөтүштү, ошон үчүн чиновниктери өз өкүмдарынын Россия менен согуш чыкса жардамдашары туу-

ралуу убадасын берген Бухаранын эмири менен союз түзгөндөн тартып күч-кубаттуулугу өзгөчө күчөгөнү жөнүндө ойду таркатышууда... [30]. Ушундай кырдаалда кыргыздардын абалы кыйындап, кыйчалыш учурда пайда болчу кайчылаш жолдорго такалды. Байтик баатыр сыйктуу жол башчылар акыл калчап туура жол тандап, элинин мындан аркы өсүп-өнүгүү багытын келечеги кенирээк нукка буруусу керек эле.

Ормон хандын кайгылуу өлүмүнөн кийин өз алдынча, көз каранды эмес мамлекет түзүү идеясы кыйраган кыргыздар жаныдан түзүлгөн эл аралык кырдаалда, геосаясий абал Россия империясынын пайдасына кескин өзгөргөн учурда акырындап күч кубаттуу өлкөгө ык алууга аргасыз болгон. Батыш Сибир генерал губернатору XIX к. 60-жж. башынан тартып кошумча чараларды көрүүгө чеккиндүү киришкен. Анын мындай аракеттери Ала-Тоо округунун начальниги жана Улуу Жүз казактарынын приставы Г.А. Колпаковскийге жөнөткөн көрсөтмөлөрүнөн көрүнүп турат. 1860-ж. 11-апрелдеги ошондой көрсөтмөсүндө ал буларды буйруган: «... Сизге пишпектин коменданты менен ар кандай кат алышууну токтотууну сунуш кылам, анткени бул иште куралдын күчү акыркы далил болуп калаары ачык көрүнүүдө. Атабек атын атаган Кокон ханы өзү... Чүйдүн оң жээгиндеги жерлер эми талашсыз орустарга таандык экенин, демек жана андыктан бул мейкиндиктеги кыргыздар Орус падышасынын букаралыгында жана калкалоосунда турушканын, анын эсебинде Ысык-Көлдүн эки жээги да бар экенин түшүндү...»

Бул маселени болочокто чечүүгө киришкенде... биз кокондуктарга эч кандай душмандык аракет жасабай тургансып түр көрсөтүнүз жана айың кеп таратыныз, бирок биздин бийликтөө караштуу жерлердеги ар дайым өз букараларбызызды колдой турганбызыды, мун үчүн керек болсо душманды жарык дүйнөнүн (ааламдын) 1/3 бөлүгүн... ээлеген Россиянын бүткүл күчү менен басып коёрун билсин»... [31].

Жогорудагы тарыхий деректерден даана көрүнүп тургандай 1860-ж. карата Кокон хандыгы менен Россиянын ортосундагы Аркалык кыргыздар жана аларга гана таандык ата-бабалардан калган ажайып кооз жер учун тирешүү чегине жеткен. Кызыгы тентайлашкан эки тарап тен жергилиткүү элдин түпкү кызыкчылыктарын ойлоп, ага кам көргөндөй түр көрсөтүшкөн жана алардын жол башчыларынын эч кимиси менен кенешпей, кыргыздардын сыртынан тон бычышкан.

Алсак, 1860-ж. июль айына карата кокондуктар Чүй өрөөнүнө 5 мингэ жакын аскерин топтойт. Алар аймактагы орус бийлигине караштуу четки чеп Кастекке чабуул коймок. Көп өтпөй ошол айдын орто ченинде аталган чептин айланасында кокондук аскерлер менен орус отряддарынын ортосунда алгачкы майда кагылышуулар болуп өттү. Чүй тарапка келген орус аскерлерине бул кезде полковник Циммерман кол башчылык кылган [32]. Россиянын Башкы штабынын Иленин аркы тарабындагы крайдагы аскерлеринин кол башчысы полковник А.Э.Циммерман Сибир корпусунун командиригинин көрсөтмөсүнө ылайык 1860-ж. 5-июlda Верный чебинен аткычтар ротасы, үч казак-орус жүздүгү жана 2 женил замбирек менен чыгып, 8-июлда Кастек чебине жете келген. Мындағы гарнизондун 200 аскери бар болчу [33]. Кастектин жанындагы кармаштардын учурunda Байтик Баатыр Кокондуктар тарабында салғылашууларга катышат. Себеби ал убакта жогоруда айтылгандай Солто айылдары жайгашкан аймакта кокондуктардын көп сандаган аскери топтолуп кыргыз маңаптарына сүр көрсөтүп, алардан көмөк көрсөтүүнү талап кылышкан. Атүгүл айрым бийлер менен кадыр-барктуу маңаптарды Пишпек чебинде убактылуу аманат катары кармап турушкан [34].

Бирок Жеренайтырдагы салғылашуулардын жүрүшүндө кокондук кошуундар замбиректин огуналан катары кыйла суюлуп Токмок жана Пишпек чептерине чегинип кетет. Алардын башында Ташкендин күшбеги Рустамбек парваначи, Мерке чебинин беги Алишер датка менен Пишпек чебинин беги Атабек датка турган. Айрым маалыматтар боюнча 9-июлда Кастек чебине чабуул койгон арасында кыргыздар бар Кокон колунун саны 3000 ге жеткен. Аларды замбирек менен аткылап жатып аран токтотушкан. Кийинки бир архивдик маалыматка караганда Ташкендин күшбеги Рустам бек менен Атабек датканын кол алдында 7000 ден ашуун аскер бар эле [35]. Көп өтпөй Мала-хан Олуж Ата аркылуу бул тарапка Ташкенттин жаны беги Канаат-Ша кол башчылык кылган кошумча кошуундарын жөнөтөт.

Буга каршы орус бийлиги да шашылыш чара көрүп, касташкан жоосу менен чечүүчү кармаштарга қамынган. Ушул максатта Батыш Сибирдин генерал-губернатору Г.Х.Гасфорд Г.А.Колпаковскийге төмөндөгүдөй көрсөтмө бергени белгилүү: «мен аларды (кокондуктарды – Ө.Т.) биздин чектерге тоготпостон кирип келишкени учун жана алар менен бирге кол салууга катышкан же аларга шарт түзген чүйдүн аркы тарабындагы кыргыздарды жазалоо зарыл деп эсептейм жана ошондуктан... аскерлерди эс алдырып алып,

ысык азайганда, (аба салкындана – Θ.Т.) жана эгин жыйноо аяктаганда, сиздин оюнуз боюнча жетиштүү отряд менен Токмок чебине жылууну жана аны ээлеп, кыйратууну... суранам. Эгерде мүмкүнчүлүк түзүлүп калса Пишпекти да ээлесениз, анда бул абдан пайдалуу болмок...» [36].

Акыры андай мүмкүнчүлүк да көп узабай түзүлүп, август айынын аяк ченинде аталган эки чепти ээлеп алуу үчүн орус аскерлери жаңы жүрүшкө чыккан болчу. Полковник А.Э.Циммерман жетектеген бул жүрүшкө « 18-19-августта Верный чебинен чыгып Кастекти көздөй Чүй суусунун аркы тарабында согуштук аракеттерди жүргүзүү үчүн жөнөгөн эки эшелон катышты. Анын курамында Сибир линиясынын №8-батальонунун, бирден аткычтар взводу менен №9-батальондун 3 ротасы, 4 казак-орус жуздүгү, №21-женил атчандар артиллериялык батареясынын взводу жана ракеталык команда бар эле» [37]. Сибирдин өзүнчө аскер корпусунун командири Г.Х. Гасфорд полковник А.Э.Циммерманды адегенде Токмок чебин талап-тоноого жана таш талканын чыгара талкалоого, андан соң ынгайлуу шарт түзүлсө Пишпекти да кыйратууга милдеттендирген.

Орус аскерлери 26-августта Кара-Конуз түштән Чүй суусун кечип өтүп Токмокко жете келип, чептин башчысынан багынып берүүнү талап кылат. Ошол эле күнү кечинде замбирек менен бир нече жолу аткылоодон кийин Токмок чебиндеги кокондук сарбаздар эч кандай каршылык көрсөтпей, талапка макул экендиктерин билдиришти. Токмок чебиндеги гарнизондо адегенде 200 киши болсо, алардын ичиндеги кыргыздар орус аскери келгенде кетип калган соң 70 ке жетпеген сарбаз гана калган. Мындан тышкary кокондук 20 аскер өз бетинче чепти таштап качып кеткени маалым [38].

Ал эми 30-августта полковник А.Э.Циммермандын отряды Пишпек чебине жете келип, кокондук сарбаздардын катуу каршылык көрсөтүүсүнө кабылышат. Алар чепке жакындал келген орус аскерлерин замбирек менен озунуп аткылай башташкан. Бирок эки тараптан замбирек менен аткылашуу 31-августта кечке маал Атабек датка жана Алишер датканын багынып берүүсү менен аяктауды. Пишпек сепилинде ошол кезде аскерлерден тышкary базар, мечеть, (бассейн) көлмөсү бар саябандуу бакча, товар ж.б. сактоочу кампалуу 70 дүкөнү бар кербен сарай (мейманкана), соодагерлер менен чепте жалгыз-жарым жашаган кишилер үчүн турал жайлар болгон экен [39].

Пишпек чебинде сарбаздар менен чиновниктерден тышкary Ташкенттик жана Маргаландык көпестөр, майда соодагерлер турчу. Алардын азыраак бөлүгү үй-бүлөлөрү менен сепилдин ичинде,

көбүрөөгү (саны 120 га жакын) Пишпектин күн батыш тарабында жайгашкан өрүкзарлуу ж.б. мөмө-жемиш бак-дарактуу чарбактын арасында тигилген боз үй-өргөөлөрдө жана жалпак тамдарда жашчу. Пишпек менен Токмокту жана айланадагы кыргыз айылдарын ар кандай зарыл буюм-тайымдар, эмеректер (товарлар) менен жабдыган дүкөнчүлөр чептин ичкери тарабындагы кире бериштеги ирегеде, дарбазанын оң жана сол жагында жайгашкан. Сепилгө жакын жердеги көптөгөн айдоо аянтарына келгин өзбектер аштыктын жана жашылчанын ар түрдүү сортун айдашчу. Пишпек чебинен батышта, андан болжолу 1 чакырым алысыраак аралыкта өрүк ж.б. дарактар, мөмө-жемиш бактары дүркүрөп өскөн токойчо-чарбак да бар эле [40].

1860-ж. 5-сентябрда Пишпек чебин талкалоо башталып, ага 600 киши тартылган жана 7 күнгө созулган [41]. Орус аскерлеринин Токмок менен Пишпекке ушул жортуулдарынын маалында алардын артыкчылыктарын өз көзү менен көргөн жергиликтүү калк кан төгүлөөр кагылышка катышпай бейтарап, опурталдуу окуядан окчун турду. Албетте далай жолу жоонун жолун тороп машыккан эл капиlettesen жоо кол салып калса каршылык көрсөтүүгө алдын ала камылга көрүп кыргындан сактанышкан. Ошондой болсо да орус кошууну бир ирет, 1860-ж. 2-сентябрда Аламүдүн капчыгайынан чыга келген жоон топ солтолорду (400 гө жакын киши) көргөнде, алардын мындай аракетин душмандык катары кабыл алып, есаул Бутаков менен корпустук командирдин адъютанты поручик барон Врангель баштаган 200 казак-орусту жана казак султани Тезектин кошуунун кыргыздарга каршы аттандырат. Мыкты куралданган бул кошуундар кыргыздарды мылтык менен аткылап тоону көздөй сүргөн. Ойдо жок жерден күтүүсүзден болгон кагылышууда окко учкан бир казак жоокеринин куну үчүн кийин Байтик башкарған кыргыздардан 200 жылкы жана 6 тогуз айып өндүрүлгөн [42].

Токмок жана Пишпек чептерин орус аскерлеринин ээлеп алышы албетте Байтик баатыр сыйктуу кыргыз жол башчыларына таасир этпей койгон жок. Бирок көп өтпөй орус аскерлерин Верныйга кайтып кеткендиктен кырдаал кокондуктардын пайдасына өзгөрө баштады. Октябрь айынын алгачкы аптасында Чүй өрөөнүнө Канат Шаа 12 мин аскер менен келип кыйраган чептерди кайрадан калыбына келтирүүгө киришкен. Ал Жангараач менен Байтик башында турган солто уруусунан жардам иретинде 500 ат, ар бир айылдан эки капитан таруу жана Пишпек чебин калыбына келтирүү иштерине 1000 киши берүүнү буйруган. Мындан тышкaryы алардан

куралдуу жигиттерди Кокон кошуунуна кошууну талап кылат. Кыргыз манаптары аталган талаптарды аткарууга аргасыз болгон [43]. Ошондо кокондук 12 мин аскери бар чөн кошуундан тышкary Канаат Шаа казактар менен Чүйлүк кыргыздардан 4 мин жигит жыйганы маалым [44]. Бирок Кокондук кол башчынын туура эмес аракеттеринин жана Алымбек датка экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктин натыйжасында 19-22-октябрда Узун-Агачта өткөн салгылашуу жыйынтыксыз аяктады. Мындагы салгылашуу убагында Султан Садыктын маалыматы боюнча замбиректин огуунан 700 киши курман болгону маалым [45]. Узун-Агачтагы окуяларга биз Алымбек датканын ишмердиги изилденген бөлүмдө кененирээк токтолууну эп көрдүк.

Канаат-Шаа Узун Агачтагы оор жоготууларга душар кылган салгылашуулардан кийин Чүйгө кайтып келип кыштап калат. Көп өтпөй кыш келип, калын кар түшүп сууктун күчөшү жана азыктүлүктүн түгөнүшү анын кошуундарын ого бетер жудёттү. Алымбек датка болсо тез арада Анжиянга кайткан эле. Кыйынчылыктарга: сөөктөн өткөн ызгаарга, ачкалыкка чыдабаган кокондук сарбаздар менен аттар кырыла баштаганда алар четинен бириндеп Олюя-Ата, Ташкенди карай кача баштаган [46]. Канаат-Шаа мында 1862-ж. март айына чейин туруп, Мадалы хандын тактан кулатылгандыгы жөнүндө кабар алганда шашылыш Кудаяр ханга тогуз кишиден чабармандарын чаптырып хан бийлигин кайтарып алуу учун Ташкентге чакырып, өзү да ошол калаага жөнөгөн [47]. Менимче В.Наливкин жазган бул маалымат анчейин так эмес сыйктанат. Айрым кабарларга караганда Канаат Шаа мында эки ай турган жана Пишпектен 1860-ж. декабрдын аягында кетип, экинчи ирет 1861-ж. жазында Ташкенттен Олюя-Ата аркылуу Пишпекке чөн кошуун менен кайрадан келгени айтылат [48]. Ушул келишинде ал Чүйдө кармалып калып, ордодогу окуялардан чetteтте калышы мүмкүн.

1862-ж. март айынын алгачкы күндөрүндө Алымкул, Кыдырбек, Шадман-Кожо, Кудайназар-датка, Дуст-Мехтар жана Мад-Ибраим-Мирза-башы түн ортосунда капиiletten ордого жашыруун кирип Мала-ханды уйкуда жатканда тындым кылышкан. Эртеси танкы азанга аралаш алар Мала-хандын аталаш иниси, Сарымсакбектин уулу (Шерали хандын небереси) Ша-Мурадды хан жарыялашат. Бул окуяларда негизинен кыргыз-кыпчактардан чыккан мамлекеттик ишмерлер, ордо кишилери чечүүчү ролю ойноду. Андан көп өтпөй Канаат Шанын чакыруусу боюнча 200 кишинин коштоосунда Ташкентге келген Кудаярды мындагылар хан катары кабыл алышат

[49]. Бийлик талашкан бул күрөштөр Кокон хандыгын абдан алсыратып, ақыры Бухара эмиринин кийлигишүсү аркасында Кудаяр хандын жениши менен аяктасты. Бирок, Алымбек датка, Алымкул ж.б. жол башчылык кылган кыргыздар кыргыз-кыпчактар Кудаяр ханга карши күрөштү токтолушкан жок. Атүгүл алар Коконду ээлеп алуу үчүн кайрадан жаңы жорттуул уюштуруп, чечкиндүү аракет жасашкан. Ошондо Бухара эмири көп аскер ээрчитип Кудаярга жардамга келип иш жүзүндө Кокондо өз бийлигин орноткону белгилүү. Ошо-го карабастан калайык калк күрөштөн баш тартпай, ого бетер чый-ралып күч алыш, ханга караштуу аскерлерге сокку уруп, Наманган, Маргалан, Ходжент ж.б. калааларды убактылуу каратып алууга үлгүруштөт. 1862-ж. августтун аягы - сентябрдын башы ченде, кый-мыл кыйла жеништерге жетишкен кезде күрөштүн жол башчылары баардык кыргыз урууларына атайын кат жүзүндөгү чакырыктар ме-нен кайрыльшкан. Алар кыргыздарды Кудаяр ханга баш ийбөөгө, ко-кондук чептердеги кошуундарга кол салууга жана жек көрүндү ханды жактаган жергилиттүү бектердин, бийлик өкүлдөрүнүн көзүн тазало-ого үндөшкөн [50]. Мындай чакырыктар буга чейин Пишпектин 1861-ж. берки жаңы беги Рахматулланын ач көздүгүнөн, жосунсуз жана кыянат кылыш-жоруктарынан көнүлү калган Байтик баатырга ж.б. кыргыз мыктыларына таасир этпей койгон эмес. Буга орус бийлиги-ниң да алдын ала кыргыз манап, бийлерин өз тарабына тартуу макса-тында көргөн чаралары кошул-ташыл болду. Орус офицерлери Ко-кондуктардан озунуп, 1860-ж. эле кыргыздарга жогорудагыдай чакы-рык менен кайрыла баштаганы маалым.

Маселен, 1860-ж. сентябрь айында, Пишпек чебин орус аскер-лери ээлегенден кийин Иленин аркы тарабындагы крайдагы аскер-лердин кол башчысы полковник А.Э.Циммерман Чүй өрөөнүн ме-кендеген кыргыз, казактарга жана кокондуктарга атайлап даяр-далган саясий маанидеги үгүттөө, үндөө баракчасын жөнөтөт. Анда мындайча үгүт-насааттар айтылган: «... орус отряддары мурдагы шартты бузуп Чүйдөн өтүүгө жана орустар менен биздин бийликтеги кыргыздарга (казактарга – Θ.Т.) кол салууга батынган сарт-тарды жазалоо үчүн келгендигин жапан тоолук кыргыздар менен дулат кыргыздарына (казактар – Θ.Т.) кабарлайм... Азыр алар Кас-текке келип өздөрү биздин өлкөдө бейпилдикти бузушту жана кий-инчөрээк алардан зекет жыйноону шылтоолоп аларды талап-тоноо үчүн ақыры кыргыздарды бизге карши душмандык аракеттерге тар-тууга умтулушту, ошол эле учурда орустар алардан зекет албайт жана етө күч кубаттуу Орус Падышасы ар дайым алардын ээн эркин

жана тынч көчүп-конуп жүрүүсүнө өзгөчө көз салып көмөк көрсөтөт. Сарттардын жогоруда айтылган наадандыктары бизди кокондуктардын чептери Токмок менен Пишпекти ээлөөгө жана алардын құлун көккө сапырууга түрттү жана биздин өkmөт жапан тоолук қыргыздар менен дулаттар алсыз сарттарды таштап, өздөрүнүн пайдасы жана жакшы жашоосу үчүн биздин Улуу Падишахтын ишенимдүү букаралары болуп алышаарына үмүт кылат, ал болсо өзүнүн букараларынын бейпилдигинен бөлөк эч нерсени каалабайт жана алардан эч нерсе талап кылбайт» [51].

Албетте буга чейин Кокондук хан, бектерден кордук көрүп, көптөгөн салыктарынан тажаган, XIX к. орто ченине карата зор аймакты каратууга үлгүргөн алыссы Россия империясынын анчейин айрымаланбаган колониалдык саясатынан, ажайып кооз жерине келгиндер суктанаарынан али кабары жок энөө элет эли бул сыйктуу көнүл жубатчу убадалардан көп нерсени күтүп, жакшылыктан үмүт кылышкан. Бирок баардыгы эле алар ойлогондой болбогонуна кийинки тарыхтын өзү, қыргыздар кабылган окуялардын андан аркы өнүгүшү күбө.

Байтик баатырдын Кокон хандыгына карата көз карашынын, мамилесинин кескин өзгөрушүнө 1861-ж. башы ченде Канаат Шаа Ташкенге кайтаарда Пишпек чебинин беги болуп дайындалган Рахматулланын адат, мыйзамга, каада-салтка жат иш-аракеттери себеп шыкак болгону шексиз. Белек Солтоноевдин жазғанына карағанда «Рахматулла Пишпекке бек болуп турганда қыргыздан зекет-үшүр, олпон (улфан – Θ.Т.) жана башка салыкты баштагыдан көбөйтүп ала баштаган» [52]. 1859-ж Пишпек чеби жөнүндө Ала – Тоо округунун акиминин (начальник) алдындағы колледжик каттоочу (регистратор) Бордашевскийдин сурамжылап топтогон маалымат-баянына ылайык сепилдеги «250 жөө аскер-сарбаздар менен 150 атчан аскер-сипайлар чептин айланасында көчмөн Жапан тоолуктардын Ордосундагы Солто уруусунун эсебинен азыктаңышчу, алар биякка 500 батманга жакын ак буудай жана таруу берип турушчу. Булардын баардыгынан тышкary хандын казынасынын эсебине Пишпекке жыл сайын 200 пудга чейин күрүч ташып келишчү» [53]. Қыргыздар Токмоктогу 70 сарбазды да буудай, таруу жана күрүч менен жабдып турган. Көбүнэссе алар үчүн азыктулукту Жантай менен Төрөгелдиге карашуу сарыбагыштардан алышчу [54]. Мында биз Кокондук элбеги, ылгалылар жылыга салыктын башка түрлөрүн: кой зекет (1/40), түтүн зекет, үшүр, битир да жынап алышканын эске алсак, эллеттиkerдин оор абалын жана эркин-

дикти эңсеп жаңы күрөшкө көтөрүлүүсүнүн себебин элестетүү анчайин деле кыйын эмес.

Алишер, Атабек даткалардан ач көздүгү, адепсиздиги жана ыйманга сыйбаган жүрүш-турушу менен айрымаланган Рахматулла Пишпектин бектигине дайындалғандан кийинки эки жылга жетпеген аз убакытта Ала-Тоолук элге аксымдык кылып, ар-намысты ар дайым жогору койгон жол башчыларынын намысына тийип, наара-зычылыгын күчтөктөн. Айрыкча Пишпекке жакын жайгашкан солто айылдарына көбүрөөк кысым көрсөтүп, ачыктан-ачык зордук-зомбулук кылып, атүгүл алардын атактуу чоң манабы катары алыс-жа-кынга танылган Байтик баатырдын баркына жетпей, бузуку булганич турпаты, айбан чалыш мүнөзү менен анын каарына калган.

Арбын хан салык, аскери үчүн азық-тулук алганы аз келгенсип Рахматулла коргондун тегеретесиндеи аштык айдалган корук жерге кокустан мал жакындап жайылып келсе, эгинди, чабынды чөлтүү тепседи деп ээсине кордук көрсөтчү, жалган жалаа жаап шылтоолоп камап коюп бербей кой, козу алчу. Эшкожонун Шоорук деген кенже уулу мал-жандуу ашкан бай болгондуктан, Пишпектин беги анын байлыгына көз артып, ар кандай айла-амалды колдонуп бат-бат сой-гонго кой, күч-унаага өгүз, ат көөлүк мингичке жылкы суратып жигиттерин жиберчү. Кийин анын инилиери Көкүм менен Чойбекти да тим койбой алардан тогуз чаар ат алып араң жаны тынгданы маалым.

Барган сайын байлыкка марып, оной оокатка ык алган зордукчул терс кыялдуу текебер бек жазга жуук тутт маалында Байтик баатырдын 300 тубар бээси сепилгэ жакын көк жайыкка суу бойлоп ылдыйды көздөй түшүп келсе мурдагы дос-тамырлыгына карабай каматып коёт. Бир нече күндөн кийин Көкүмдүн кийлигишүүсү менен бошотулган бооз бээлердин көбүнүн кулун салышы, жаныдан телчигип келе жат-кандарынын кырылышы Байтиктин көнүлүн ого бетер сууткан эле. Анан калса абийирсиз датка молдодон окуп билим алсын деп коргонго кой-гон Байтиктин Байсал аттуу өндүү-түстүү баласына асылган [55]. Албетте анын мындай адамкерчиликке жатпаган, ақыл-эстүү кишиге, аттуу-баштуу адамга жат кылыгы кыргыздардын кыжырын кайнатып, бүйүрүн кызыпты. Ошондуктан Байтик баатыр эли менен кенешип, көпчүлүктүн сунушу боюнча жек көрүндү бекти өлтүрүп оч алуу жөнүндө чечим чыгарган. Мун үчүн ал Рахматулла датканы жайлогоо конок болуп, сый көрүп кетициз деп мейманга чакырат. Бирок биринчи чакырганда дайайды башынан өткөргөн кыйды бек сепилден алыс кетүүдөн чочулап, шектенип Байтиктин айылына барган эмес. Бирок ал өчөшкөн жоосун өлтүрүү үчүн өтө жашыруун камылга көрүүдөн айныбай, онтойлуу

учурду сабырдуулук, чыдамкайлык менен күтөт. Ақыры андай ынгай-луу кырдаал түзүлүп, кексе бектиң кезеги да келип жетти.

Опурталуу ошол 1862-ж. августтун аягы - сентябрь айынын алгачкы аптасында Байтик баатырдын айылдары алыссын тоо арасын-дагы жайлодон ойго, Чүй өрөөнүнө түшүп, [56] Пишпек чебинен 7-8 чакырым батыш тараптагы анчейин алыс эмес Акчий, Кемел, Шарпылдак аттуу колотторго конот. Адегенде ал Кокондук бекти айласын таап, айылына келүүгө көндүрүш үчүн анын эң жакын жан-жөкөрү Абылгазы минбашы менен мамиле түзөт. Ошондон соң ба-ламды сүннөткө отургузам деген жасалмалуу жалган той өткөрүүнү ойлоп тапкан. Бул ирет Рахматулла Байтиктин айылы сепилге жа-kyын жайгашкандыктан кыргыздардан анчейин чочулабай тойго ба-рууну туура көргөн. Аны тойго барууга Байтиктин өтүнүчү боюнча Абылгазы минбашы көндүргөн болчу. Рахматулла той эсисине арнап «бир жээрде, бир тору аргымакты алтын дилде жабдыктап, упчун-дап жетелетип алып, кырк киши сарбаз, тынай менен солтодон зе-кет жыйуучу Кудайкул элбеги... жана Рахматулланын катчысына жигит болуп жүргөн сарыбагыш кыргызы... Кожобек Бармен уулу менен 20 киши (кыргыз жигиттери – Θ. Т.) – бардыгы 60 киши болуп, ... жээрде кашка айгыр минип келген» [57]. Байтик баатыр айылындағы кадыр-барктуу адамдары, карыялары менен бирге меймандарды жай-дары кубангандай түр көрсөтүп шандуу тосуп чыгып, аларга арнап тигилген ак өргөөлөргө киргизишет. Алар ичте сый көрүп жатканда сырттагы Байтиктин жигиттери сарбаздар минип келген аттардын он жаккы үзөңгүлөрүн билгизбей кесип салышкан. Байтик баатыр «мурда камдап койгон беш жүз жигитти – Бөлөкбай Корчу баатырга башкартып, өзүнүн Байгазы, Көкүм деген туугандарын кол башчы кылып кошуп берет. Көкүм Байтиктин Керкашка аргымагын минип бөгөттө турат» [58]. Той кызыган маалда мурдатан даяр турган жи-гиттер Байгазы аркылуу Байтик берген белги боюнча Рахматуллага, сарбаздарга капыстан кол салып катуу кармаш башталат. Кагылышта сарбаздардын көбү өлүп, аман калганы Рахматулланы эптеп атка мингизип ортого алып, курчоодон куткарууга далалат кылышкан. Курчоодон кутулуп чыгып Пишпекти көздөй качып жөнөгөн бекти ак сур атчан Көкүм кууп жетип найза менен ыргыта сайып өлтүрөт. Ошондо далыга урулган найзанын учу датканын жүрөгүн аралап өтүп, эмчектен чыга түшкөн экен.

ХХ к. 50-жж. кыргыздын санжырачы аксакал карыяларынан кийинчөрээк ири илимпоз катары калайыкка таанылган А.Хасанов жазып алган ангемелдердеги кабарга караганда Рахматулланы азыр-кы «Майский» айылы жайгашкан жерде солтонун атактуу баатыр-

лары Дулат, Көкүм жана Чойбек тосуп туруп курчап алып, найза менен сайып өлтүрүшүптүр [59]. Андан соң солтонун жигиттери Пишпекке жете келип чепти бир нече күн камалашат. Бирок куралчан 600 дөй сарбаз коргогон чеп-коргонду басып алууга дарманы жетпесин түшүнгөн Байтиктин кошууну аркаттык сарттарга чабуул көйт. Бул тууралу өзүнчө Сибир корпусунун кол башчысы генерал А.О.Дюгамелдин 1862-ж. 19-сентябрда Россия империясынын со-гуш министри Д.А.Милютинге жөнөткөн билдириүүсүндө мындай кабар бар: «(Жапан тоолук кыргыздардын солто уруусунун пиш-пектик комендант Рахматулланын зордук-залимдигине жана алык-салыктарына ансыз да кыжырданган манабы Байтык, аны 60 киши сарбаздары менен өз айылына тойго алдап чакырып алып, аран качып кутулган жалгыс сарбаздан башка алардын баарын өлтүрүп салды. Рахматулланы жана сарбаздарды тындым кылгандан кийин Байтиктин айылдары Пишпекке көчүп келишти жана көп сандаган топлон топтор менен бул чепти курчап алышты. Гарнизон дарба-зын бекитти жана коргонуда...»

Пишпекти курчаган учурда анын дубалдарынын алды жагында ушул жылы биздин чектерден Чүйдүн аркы тарабына чыгарып жиберилген аркаттык сарттар деп аталгандар бар эле. Жапан тоолук кыргыздар аларга кол салып, 50 миндей баш мадды айдал кетиши, бүткүл мүлкүн талап-тоношту жана алардын аялдары менен балдарын туткунга алышты. Аркаттык сарттар деп аталган-дар Ташкенден жана Бухарадан чыккандар, көптөн бери кыргыз (казак – Θ.Т.) талааларынан орун алышкандар. Кийинчөрөк алардын кәэ бирөөлөрү чет өлкөлүк меймандардын атын жамынып Семипалатинскиге отурукташты; үйүр-үйүр төөсү бар жана товар-ларды ташып жеткирүүнү өз мойнуна алган башкалары (кербен-чилер – Θ.Т.) өздөрүнүн үйүрлөрүн тоюттандыруу үчүн тоюткору мол жерлерди издей башташты жана андай жерлерди Аркат жана Альджан тоолорунан (Сергиопол менен Копалдын ортосу) таап, ошол жакка жайгашышты... 1854-жылга чейин, качан сарттар өздөрүнөн контрабандачыларга жай (притон) таап берип жана ниети бузук кишилерди жашырып жаткандыгы тууралу шектенүү туулганда, андыктан аларга же биздин букаралыкты кабыл алуу жана көрсөтүлгөн жерлерге отурукташуу же өз Ата Журтуна кай-туу сунуш кылышынан... Быйылкы жаз келгенде аркаттык сарттардын 168 үй-бүлөсү, биздин букаралыкты кабыл алууну каалабагандар катары жетиштүү кошуундун (конвойдун) коштоосунда Чүй суу-сунун аркы жагына чыгарып салынды» [60]. Айта кете турган нерсе

генерал А.О.Дюгамель бул билдирууну АлА-Тоо округунун акими Г.А.Колпаковскийдин 1862-ж. 3-сентябрда ага жиберген кабарына таянып жазган.

Ал эми Н.А.Аристов кыргыздар жөнүндө эмгегинде колдонгон расмий маалымат боюнча Ташкенттен, Кокон менен Бухаранын башка шаарларынан чыккан аркаттык сарттар 60 жылга жакын убакыт Иртыш менен Аягуздун аралыгындагы Аркат, Альдажан, Кандыгатай жана Керегетас колотторундагы казактын эски конуш-журттарында жашап, Иртыштан Ташкент, Чугучак жана Кулжага кетчү соода жолунда кербендерге турак менен ат, төө – унаа, араба таап берип турушкан, ошондой эле өздөрү да канатташ көчмөндөр, Чугучак, Семипалатинск жана Петропавловскиниң ортосунда соода-сатык кылышчу... 1858-ж. жазында алардын 184 үй-бүлөсү жолго чыгышат. Пишпекке жеткенде аркаттык сарттар ушул жерде биротоле орун-очок алууну чечишкен. 1862-ж. күзгө жуук Байтик кол салганда 905 киши туткунга түшкөн [61].

Дагы бир айта кете турган нерсе, Байтик баатыр алдын ала сарыбагыш уруусунун ошол кездеги өтө таасирдүү манабы Жантай менен кенешип, кокондуктарга каршы күрөштө бирге болууга, Пишпек, Токмок чебине бир учурда чабуул коюга макулдашкан. Байтик Пишпекти курчаганда Жантай убадасына бек туруп «Токмок сепилиндеги сарбаздарга кол салып, аларды туткунга түшүрдү жана чепти ээледи» [62].

Ушул уруштардын учурунда Байтик баатыр жеке өзүнүн кыргыз жигиттери менен женишке жетише албасын сезип жана Кокон ханынан кошумча аскер күчтөрү келээрин ойлоп чочулап Верныйга бир тууганы Сатылганды жөнөткөн. Ал агасынын атынан АлА Тоо аскер округунун акими полковник Г.А.Колпаковскийге Рахматулланын өлтүрүлгөнүн кабарлап, Пишпек чебин ээлеш үчүн андан жардамга аскер, замбирек сураган.

Арийне, небактан бери Орто Азиянын ичкери жагына жылууға, Россия ээлигинин бул тараптагы Сибир жана Сыр-Дарыя чек ара тилкесин бириктириүүгө камынып жаткан орус бийлиги өздөрү үчүн өтө пайдалуу өтүнүчкө көпкө күттүрбөй он жооп берди.

Айрыкча 60-жылдардын башынан тартып аталган маселе Оренбург жана Батыш Сибир генерал-губернаторлорунун көнүлүн өйүп, алардын сунуш-талабына ылайык борбордо Өзгөчө комитеттин кенешмесинде кайра-кайра караган. Иленин аркы тарабындагы чөлкөмдө чек ара тилкесин алга жылдыруу, өзгөртүү тууралу Өзгөчө комитеттин 1861-ж. 29-иүндө чыгарган чечимин Россиянын импе-

ратору жактырган. Эми чөлкөмдөгү орус генералдары Кокон ээлигине эки тараптан: Батыш Сибирден жана Оренбург жактан чабуул коюга камына баштаган. Ушундай максатта 1862-ж. башы ченде Жети-Сууда 19 рота жөө аскер топтолгон. Бул кошуун мурунку жылдагы орус аскеринен эки эсे көптүк кылчу. Ошол жылы апрель-май айларында А.О.Дюгамелдин көрсөтмөсү боюнча Г.А.Колпаковский Кастектен Меркеге чейин Пишпек чебин жандап өтүп, кокондуктарга сүр көрсөтүп алагды кылуу максатында жүрүш уюштуруп Ала-Тоону антарып иликтеп чыгат. Ошондо Шиш-Тебө, Чалдыбар, Аксу чебиндеги сарбаздар чегинип кетип, Меркедеги кокондуук кошуун багынып берген эле. Батыш Сибир генерал-губернатору ынгайы келсе 1862-ж. күзүндө Пишпекти кайрадан ээлеп алууга даярдык көрүп жаткан болучу. Анын мындан оюн, аракетин падыша өкмөтү, Россия Империясынын согуш министри да колдоп, эки тараптан чабуулду күчтөүү жана эки тилкени эң кеч болгондо 1863-ж. же 1864-ж. кошуу жөнүндө көрсөтмө берген. Демек Байтиктин өтүнүчү шылтоо гана болгон, орус бийлиги окуянын ушундай өнүгүшүн чыдамсызыдый менен күтүп жаткан. Сары Өзөн Чүйгө, Пишпек чебине ж.б. чептерге жаңы жортуул уюштуруу небак чечилген ма-селе болчу.

Ошондуктан полковник Г.А.Колпаковский улуксаат сурап кайрылганда генерал Дюгамель Пишпекке тезинен жүрүшкө чыгууга, аны басып алып талкалоого буйрук берет.

Сары Өзөн Чүй бооруна жаңы жортуул үчүн Г.А.Колпаковский шашылыш «Верныйда ар биринде орто эсеп менен 150 төмөнкү чиндеги жөө аскери бар 8 ротадан, эки казак-орус жүздүгүнөн, № 2-батареянын женил атчандар дивизионунан жана тоолордо колдонулчук замбирекчилер взводунан турган ири отрядды топтойт. Отряды окчунураак жерден калкалап аракет жүргүзүү үчүн ага салмагы жарым пудга барабар 7 сайы кыска замбирек (мортир) менен 6 фунттук калибрлүү 3 кагорлук атма курал (замбирек), ошондой эле кыйгап атчу ракеталар (нарезные или навесные?) кошуулган. 35 күнгө жеткидей гулазыгы жана ок-дарсыы бар бул отряд 5-октябрда Кастектин алдына жыйналып, эртеси 6-октябрда Г.А.Колпаковский менен капитан Проценко башкарған эки колоннага бөлүнүп Чүйдү көздөй жылат. 13-октябрда ал эки колонна Пишпекке жакындап келип, сепилдин күн батыштагы бет маңдайынан 2 чакырым алыстык-тагы Аларча суусунун боюнан орун алат [63].

Орус кошуундары Пишпекке жакын жерге жайгашкан кезде алардын акимине Байтик баатыр солто уруусунун билерман чон

манабы, жол башчысы сыйратында атайлап келип жолугушуп өз ой-максатын ага ачык айткан. Генерал А.О.Дюгамелдин Россия Империясынын согуш министрине 1862-ж. 16-ноябрда жөнөткөн билдириүсүнө караганда «полковник Колпаковский ага сылык-сыпаа, жакшы мамиле жасап, биз Чүйлүк кыргыздарды сарттардын кысымынан, эзүсүнөн (зордук-зомбулуктарынан, зулумдугунан) бирото куткарруу үчүн келдик, андыктан Пишпек тез арада ээленет жана кыйратылат деп кулактандырган» [64].

Чындыгында эле, сепилди камалоо иштери 13-октябрда кечке жуук башталып 24-октябрда орус аскерлеринин жениши менен аяктаганы белгилүү. Бирок дээрлик 12 күнгө созулган камалоонун учурунда сепилдин Төрөкул баатыр башы башында турган өлөрман коргоочулары коргонду арга түгөнгүчө өжөрлөнө коргоп катуу каршылык көрсөтүштү. Алардын эрдиги, жогорудагы билдириүүде мындайча сүрөттөлөт: «гарнizon иш жүзүндө абдан ишкердик менен коргонду; баардыгынан дарамет, күч-кубат, тапкычтык жана кәэ бир өнөрлүүлүк байкалып турду, күндүзү кыйратылгандар дайыма түнү бою ондолуп, жаны далдалануучу жайлар, керектүү нерселер жасалып жатты, биздин кылган ишибиздин жүрүшүнө жараша жаны көзөнөктөрдү (амбразура) көзөп, тешиктерди (бойница) тешип, замбиректерди жылдырып жатышты, душмандарда ракета да пайда болду. Ал аз келген-сип, кокондуктар болуп көрбөгөндөй чечкиндүлүктү көрсөтүштү: 16-күнү тан эртен... биздин ишке тоскоолдук кылуу жана контрол.чабуулга өтүү максатында чептөн капыстан 100 ге жакын киши чуркап чыгып анга жашынып жерди ойо (траншея) баштاشты. Ушундай аракеттегине караганда камалоонун акыркы мезгилинде өтө катуу коргонушарын күтүү керек эле. Андыктан снаряддар жетишпей калбасын деп полковник Колпаковский Верныйдан жаны толуктоолорду (ок-дары – Θ. Т.) талап кылды» [65].

Коргондун коргоочуларынын жоолашкан жоосуна өжөрлөнүп катуу каршылык көрсөткөнүнө, кан-жанын аябай кармашканына кийла снаряд сарпталып, өтө көп ок-дары коромжу болгону күбө. Орус аскерлери салгылашуулардын аягына чейин 2051 снаряд, 68 ракета атып, 31879 ок чыгарган [66].

Кокондук сарбаздар багынып бергенден эки күндөн кийин, 26-октябрда Г.А.Колпаковскийдин кошууну Пишпектин коргонун талкалоого киришет. Отряддын жоокерлеринен тышкары бир жумага созулган бул ишке Байтик баатыр күнүгө 500 киши жиберип турду [67]. Атүгүл, айрым тарыхий даректерге караганда «Пишпекти орус аскерлери камап турган кездеги баардык учурда кыргыздардын солто

уруусунун манаптарынын эн таасирдүүсү Байтык Канаев жана ушул уруунун башчысы деп эсептелчү Жангарач, манап Корчу, сарыбагыштар Жантай менен Кудаярдын балдары ж.б. алардын лагеринде жүрүшкөн» [68]. Отряд 2-ноября Пишпектен жөнөп 10-ноябрда Верныйга кайтып келет.

Байтик баатырдын бул сыйктуу кылган кызматын өз кезегинде полковник Г.А.Колпаковский жогору баалап, ага эмгегине ылайык мамлекеттик мартаба-мансал, сыйлык ыйгартууга аракет жасайт. Эл ичинде таасири күчтүү кыргыз манабына көп создуктурбай татыктуу белек тартулоону, сый-урмат көрсөтүүнү көздөгөн Ала Тoo округунун акими Батыш Сибирдин генерал-губернаторуна сунуш кылган болчу. Анын ушул өнүттөгү Байтик баатырдын салымы тууралуу өтүнүч катында (1862-ж. 19-ноябрь) төмөндөгүдөй адилет ойлор айтылган: «Аталган манап Пишпектин алды жагына отряд келгенге чейинкидей эле, чепти курчап турган учурда дагы өзүн абдан алкоого арзыгыдай алып жүрдү жана аракетчилдиги, берилгендиги менен синирген эмгегине жараша сыйлыкка татыктуу болду. Манап Байтыкты акыйкат сый көрсөтүп кызыктыруу үчүн жана аны бизге тартуу максатында мен... ага Сиздин атыңыздан сыйлык катары менде бар материалдан тигилген 1-даражадагы баркыт чапан берип жибердим... Байтыктын аракетчилдиги, берилгендиги жана сарттарга ачык душмандыгы адаттагыдан ашып түшөрүн кошумчалоо менен мен аны чапан менен сыйлоо жетишсиз деп ойлойм, ошондуктан Улуу Даражалуу Сизден аны моюнга илинүүчү Анна сыймагына кыстарылган чоң алтын медаль менен сыйлоону (өкмөткө – Θ. Т.) сунуштоонузду суранам» [69]. Генерал А.О.Дюгамель бул өтүнүчтү толук колдоо менен бирге Россия Империясынын согуш министри Д.А.Милютинге жөнөткөн Байтик Канаевге сыйлык ыйгаруу жөнүндө сунуштамасында (1863-ж. 5-январдагы ходатайствоосу) Пишпекти камалоо жана каратуу учурундагы чын пейилден кылган кызматын, аскерлерди азык-түлүк үчүн мал, боз үйлөр жана мингидей унаа ат менен жабдып тургынин, чепти ээлеген сон аны талкалоого көп көмөк көрсөткөнүн, мун үчүн күн сайын 500 кыргызды жибергенин баса белгилеген [70]. Башка бир маалымат боюнча Пишпек сепилин кыйраттуу иштерине солто жана сарыбагыш урууларынан 400 киши тартылат [71].

Байтик Баатыр Пишпек чеби кыйратылгандан көп өтпөй ноябрьдын орто ченинде Таластык кыргыздардын Олуж-Агадагы Кокондук төрөлөргө каршы кыймылына да жигердүүлүк менен катышат. Алардын манаптары менен Байтик баатыр мурдатан эле биргелешип, күрөшкө көтөрүлүү жөнүндө макулдашууга үлгүргөн болчу. Ошондо

Олуж-Атана ээлеп алуу үчүн, 500 кыпчак жана манап Сарымсак жетектеген кыргыздын багыш уруусунан мин киши жортуулга чыкканы маалым. Шаарды ал кагылышууда 2 мин аскер колдогон. Алардын катуу каршылык көрсөтүүсүнө кабылган кыпчактар менен багыштар Байтик баатырга ж.б. солто жана сары багыш манаптарына шашылыш кабар айттырып, кыймылга катышу үчүн чакырышкан [72]. Албетте алдын ала алар менен сөз бекиткен Байтик баатыр убаданы унуптай көтөрүлүшчүлөргө көмөк көрсөткөн талашсыз. Кыймылдан кыйла күн илгери, Пишпек чебинин айланасындагы чечүүчү кармаштардын маалында ал Г.А.Колпаковскийге бул сепил кулаар замат Мерке менен Олуж-Атага жөнөөрүн ачык айткан эле [73].

Кийинки 1863-ж. май айындагы Г.А.Колпаковскийдин Чүйөрөөнү аркылуу Олуж-Ата тарапка жасаган жортуулунун маалында Байтик баатырдын жигиттери (40) Мерке чебине кол салып, ко-кондук сарбаздарды сепилден сүрүп чыгышат. Салгылашуунун жүрүшүндө коргондогу кошуундун башчысы, 3 сарбаз көз жумган [74]. Бирок 1864-ж. чейин Байтик ко-кондуктардан биротоло кол үзгөн эмес. 1863-ж. кеч күздө Мерке чеби кайрадан ко-кондуктардын ка-рамагына өткөндө Алымкул аталык Ташкент беги Нурмухаммед, Олуж-Атанаң беги Атабек кыргыз манаптарынын «мурдагы күнөөлөрүн» кечиришкенин билдирип алар менен ымала кылуу максатында каттарын, үндөөлөрдү жөнөтүшөт [75]. Маселен, Атабек датка Байтик баатырга төмөндөгүдөй дубай салам жазылган кат жөнөткөн: «Ардактуу Байтик менен Байгазыга... ...Сиздер Кудайберген датка аркылуу жиберген кат менин колума тииди, анын мазмунуна мен абдан курсант болуп күштарландым (абдан ыраазы болдум)... Ал эми Рахматуллага кайрылсак, анда ал өзүнүн мыйзамга карши иштери үчүн мерт болду жана кудайдын каарына калып татыктуу жазаланды. Сиздердин каттагы түшүнүктүү кабарлар көп ырахат ыроолоду (кубаныч алып келди), алар улуу ханга жана мин-башыга айтылды, ошондуктан чоң сыйлык аласынар» [76].

Албетте ко-кондуктар менен кыргыздардын манаптарынын мамилесинин белгилүү өлчөмдө жакшырышы жана оңоло баштасы кыйла жылдардан бери кыргыз жеринде өз таасириң таратууну, үстөмдүгүн орнотууну энсеп аларга атаандашкан орус бийлигин чочулатпай койгон жок. Андыктан жансыздар аркылуу бул жөнүндө кабар жеткенде акырындап аймакта улам илгерилеп жылып келе жаткан орус генералдары андай манаптарды сөзсүз жектеп, өгөйлөшмөк.

Анан калса 1864-ж. башында Олуж-Атага Ташкент беги Нурмухаммед келип Талас, Чүйдү мекендеген кыргыздар жана казак би-

лермандары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Мындагы кенешке сол-төлөрдөн Жангарач, Маймыл, Тынаалы катышкан [77]. Кийинчөрээк кокондук бектер Байтик менен убактылуу ынтымак түзө алысты. Олужа-Агадагы окуялардын ошондой нукта өнүгүшү орус бийлигин чечкиндүү чара көрүгө түртпөй коймок эмес.

Академик В.В.Бартольдун жазганына караганда ошол эле учурда «Байтик баш болгон солтоловордун бир бөлүгү Кокондуктарга зекет төлөөдөн баш тартып Ала-Тоо округунун акими менен карамын-катнашты уланта берген» [78]. Ушундай оош-кыйыштуу, оомалуу, төкмөлүү учурда кыргыздар менен Россиянын курамындағы казактардын ортосунда адаттагыдай эле мал барымталаган майда чатак чыкты. 1864-ж. февралда солто манаптары, Байтиктин жакын туугандары: Көкүм менен анын уулу Чойбек, иниси Сатылган Улуу Жүз казактары дулат уруусунун 50гө жакын айылдарына кол салып мал мүлкүн талап-тоношот. Талоонго кабылган казактардын таламын талашуу максатында Чон жана Кичи Кемин сууларын изилдеп-иликтөө ишин калкалоону шылтоолоп Колпаковский көп өтпей Токмокко войсковой старшина Бутаков баштаган 200 казак-орус аскерин шашылыш жөнөтөт . Ал айлакерлик менен Байтик жана солтонун, сарыбагыштардын бир нече таасирдүү манаптарын Токмокко чакыртып алып Верныйга айдаткан болчу [79]. Аларды кийинчөрээк кыргыздардын нааразылыгын пайда кылбаш үчүн куткарууга туура келди.

Алматыда «ак үйлүү аманат» сыйктуу абакта жатканда Байтик баатырдын көп нерсеге көзү жетип, Россия империясынын күч кубаттуу, келечеги кен өлкө экенине ого бетер ынанган. Эн башкысы ооматы жүрүп турган орус бийлигине каршылык көрсөтүүнүн кажети жоктугун түшүнүп, мындан аркы элинин тагдырын ошол мамлекет менен байланыштырууну, өз өлкөсүнүн өсүп өнүгүүсүн онтойлуу нукка бурууну туура көрдү. Акыйкattык үчүн айта кете турган нерсе анын мындай аракети, чечими анык Улуу инсандын алысты көрө билген көсөмдүгүнөн кабар берет.

Элинин түпкү кызыкчылыгын ойлоп, мудөө-тилектерин аркалаган жол башчы бекеринен 1864-ж. майда полковник М.Г.Черняевдин Олужа-Атага жортуулuna өз эрки менен катышпаса керек. Ал Вернийдан 1864-ж. 1-майда 2500 аскер менен Олужа-Атана көздөй жөнөп, Кастек, Токмок аркылуу 16-майда Пишпекке жакындал келген кезде анын кошуунуна Байтик жана Корчу өз жигиттерин ээрчитип кошуулган болчу [80]. Бул жортуул

Сибир жана Сыр-Дарыя чек ара тилкелерин бириктируү аракети-  
нин башталышы эле.

Дал ошол жолку жортуулдан тартып, жеништүү аскердик же-  
текчилиги учун генерал наамына арзып, зоболосу көтөрүлгөн  
М.Г.Черняев ж.б. орус офицерлери, чиновниктери Байтик баа-  
тырга көбүрөөк көңүл бөлүп, бөлөк манаптарга караганда бөтөнчө  
урмат көрсөтүп, аскердик даражасынан сыйлыктарды  
ыйгара башташат. Атүгүл 1872-ж. 31-октябрда «Туркестанские ве-  
домости» газитине анын ишмердигин баяндаган «Байтик баатыр»  
аттуу макала жарыяланган. Анда баатырды өз көзү менен көргөн  
автор анын өтөлгөлүү өмүр жолуна тиешелүү төмөнкү так маалы-  
маттарды жазган. «Кара кыргыздардын солто уруусунун манабы  
(манап-султандын наамына барабар келген наам) Байтик Кана-  
ев, Канай манаптын уулу - белгилүү баатыр, ачык айтканда алп,  
мурда Кокондун бийлигинин тушунда эле коңшулаш кыргыз уру-  
уларына, ал эле эмес сарптардын чептерине да кол салып... Бай-  
тик өз жигиттери менен кара кыргыз манаптарынан биринчи бо-  
луп кызмат кылуу сунушу менен келгенде генерал Черняев баш  
болгон орус жетекчилигинин ага көңүл буруусунун аркасында  
бүткүл Жапан тоо-таштыктардын ордосунда Үмөтаалы менен бир-  
дикте зор таасирге ээ болуп, офицердик наамга (адегенде пору-  
чик, кийин капитан – Θ. Т.), медалдарга, ардак чапандарга та-  
тыктуу болгон жана акырында 1867-жылдын январында Орто Азия  
элдеринин өкүлдөрүнүн курамында кара кыргыздардын солто,  
саяк, сарыбагыш, багыш, күшчү, саруу, күттүк-сейит ж.б. уруу-  
ларынын атынан эн жогорку ак сарайга (орус падышасынын ор-  
досуна – Θ.Т.) өкүл катары барган. Байтик бул баруусунда учүнчү  
даражадагы Ыйык Станислав ордени жана каухарлар чөгөрүлгөн  
шакек менен сыйланган.

Ансыз деле ага баш ийген солтонун манаптары түгүл кара  
кыргыздардын бөлөк урууларынын манаптарынын арасында Бай-  
тиктин Петербургдан келгендөн соң ого бетер данкы чыккан... Бай-  
тик азыр 50 гө чыкса керек. Ал узун бойлуу, кең далылуу, уккулук-  
туу конур үндүү, өткүр көздөрү, жайкалган чон кара сакалы бар,  
баскак турганы салабаттуу, келбети келишкен адам» [81].

Ал эми «Московские новости» газетасына Орто Азиялык  
өкүлдөрдүн Москвага келиши мындайча сүрөттөлөт: «Түркстан об-  
ластынын элдери Улуу даражалуу императорго өз букаралык маа-  
найларын билдируү учун Петербургга өкүлдөрүн жиберишкен... ба-  
ардыгы 17 киши шайланган. Москвага алар жекшембиде келиши...

Өкүлдөр Москвага эки айда жетиши. Каарман генерал М.Г.Черняевдин кол башчылыгы астында орус аскерлери Түркстан обласына кошуп алган Олуж-Ата шаарынан бизге берилгендигин иш жүзүндө далилдеген эки кыргыз кошо келди. Алардын бири миндерген түтүн Дуулат уруусунун бир бөлүгүн башкарған майор даражасындағы Кудайберген, ал эми экинчиси генерал М.Г.Черняевдин жүрүшүнө катышкандыгы үчүн поручик наамын алып, кара кыргыз урууларынын бирин башкарған Байтик эле. Россиянын, анын шаарларынын көрүнушу өкүлдөргө зор таасир калтырды: алар ... өтө кызыгуу менен Москвандын көрүштү, анын зангыраган үйлөрү, ынгайлдуу жашоо шарттары аларды таң калтырды. Кремль аларды абдан ыраазы кылды, падышанын жашаган жерин көргөндө өздөрүнүн абдан таң калып сүйүнүшкөндөрүн тышка чыкканча билгизбей аран чыдаشتы. Шаар турмушунун баардык жактары аларды өтө кызыктыргандыктан, котормочу аркылуу көп нерселерди сурап, кызуу сүйлөшүштү. Шейшембиде алар Петербургга жол тартышат...» [82]. Ушул кабарга үндөш маалымат «Голос» гезитине да басылганы маалым [83]. Айтмакчы ал 1867-ж. Түркстанда административдик-аймактык бөлүштүрүү жүргүзүлүп Жети-Суу облусу түзүлгөндөн кийин Токмок уездинин начальнигинин кичүү жардамчысы кызматына дайындалат жана ага капитан наамы ыйгарылат.

Аркалык кыргыздарды Россия империясы толук караткандан кийинки алгачкы жылдарда Байтик баатыр бул мамлекеттин өзүнө чоочун мыйзамдарына көнбөй, көчмөн турмуштун адат, нарктарына ылайык иш жүргүзүүнү, ич ара доо – талаштарды, таарыныч чыр-чатактарды аларга таянып чечүүнү уланта берген. Албette анын мындай мамлекеттик жол-жобого жат коомдук ишмердиги жаңы бийликтөө жаккан эмес. Акырындап аймактагы падышалык чиновниктер Байтиктин бийлигин чектөөгө, эл арасындағы таасирин азайтууга аракеттенишкен, атүгүл айрым жылдары кетирген кемчиликтери үчүн кодулап жазалашкан учурлар болгону белгилүү.

Маселен, 1867-ж. Кетмен-Төбөнү жердеген саяктардын чакан уругунун 100 түтүнүн (токмок уулу) башкарған манап Жусуп саяктардын чон манабы Рыскулбектен бөлүнүүгө умтуулуп, акыры андан 100-200 киши менен кашып чыгат да Байтиктен жардам сурайт. Ал Байтиктин каратштуу айылдардын арасында жашап туруп, бир катар даярдыктарды көргөн сон, ошол эле жылы 4-5-илюлда Рыскулбектин айылдарына кол салып, 400 жылкысын айдап кетет [84]. Саяктардын билермандары буга намыстанып, жана бул Байтиктин кыл-

ганы деп эсептеп Алабелден Суусамырға көчкөн. Ал жерден манап Рыскулбек Байтиктин Таластагы таякелери менен кайындарынын айылдарына жортуул уюштуруп, алардын сандаган малын айдатып алган [85]. А.Хасанов 50-жж. эл арасынан жазып алган кабарга карағанда Байтиктин бир зыйбы Асануулу уругунун баш манабы Асандын кызы эле [86]. Кокусунан башталған алгачкы кагылышууларда жигиттери женилип, бешөө чыгымга учуралдан кийин Байтик 700-1000 жигит кураган болчу. Аларга күшчү жана саруу урууларынан жыйналған жигиттери кошуулуп, кошуундун жалпы саны 4 мингे таяган. Черүүлөрдүн чечүүчү айкашы Таластын башы Беш Ташта жүрүп, Рыскулбектин женилиши менен аяктайт.

Кармашта анын айылдары талоонго кабылып, мал-мүлкүнүн көбүнөн ажырайт, 15 кишиси мерт болот. Кызыгы ошондо ал дагы 50 жаштан ейдөлөп, Байтик менен бир куракта болгон экен [87]. Натыйжада Кетмен-Төбөлүк саяктардын чоң манабынын арыздануусу боюнча кылмышты тергөө иши козголуп, Байтик баатыр Олуя-Атадагы абакка камалды. Орус бийлигинин көрсөтмөсүнө ылайык чабышып чатақташкан тарараптардын бири-бирине койгон дооматтарын талдап териштириүү үчүн манап, бийлер топко жыйылган. Топтун иши узакка созулуп, талаш-тартыш токтобой туукка кептелген кезде Верныйдан 1867-ж. аяк ченинде Ташкентке кайтып бара жаткан Түркстандын адепки генерал-губернатору К.П. фон Кауфман Олуя-Атага кайрылып, Байтиктин буга чейинки синирген эмгегин эске алып ага кичирим берээрин топко чогулган элге өзү жарыя кылган [88].

Байтик баатырдын ийгиликтерине ичи тарыган көз карашы тайкы айрым манаптар кийинки жылдары дагы аны жаманатты кылып, ээлеген кызматынан четтетүү, орус чиновниктеринен оолактатыш үчүн ар кандай ушак-айындарды таратышып, жалган жалааларды жабышкан. Байтик баатыр орус бийлигинен кол үзүп, али каратыла элек алыскы аймактарга - Нарындын төрүнө же Кокондун чегине көчүп кеткени жатыптыр деген эч кандай негизи жок айын-кепти ойлоп табышат анын атаандаштары [89]. 1868-ж. жайында ал дагы бир жалган жалаанын негизинде Токмоктун түрмөсүнө түшөт. Бул ирет аны менен каршылашкан манаптар Байтиктин атынан Кашкар чөлкөмүндө жаңыдан түзүлгөн Жети шаар мамлекетинин бакдөөлөтү Якубекке кат жазышкан. Катта ал Россияяга каршы көтөрүлүш баштаары жана Кашкарлыктар тараپка өтөөрү айтылган. Байтик баатырды каралаган бул кат негедир Токмок уездинин начальникинин колуна тийгени өзүнөн өзү түшүнүктүү. Ак ийилет, сынбайт дегендей,

мурдатан мамилеси жакшы Г.А. Колпаковскийдин кийлигишүүсү аркасында катка тиешеси жок экени такталган соң Байтик баатыр актальп, анык күнөөлүү кишилер сот жообуна тартылган [90].

Байтик баатыр тарыхий маалыматтар боюнча 1886-ж. 5-марта 66 жашка келген кутман курагында пайгамбар жаштан өткөрө жашап дүйнөдөн кайтат. Артында калган балдары Байсал баш болуп, кезинде атагы алыс-жакынга даназа болгон Атанын азазын арбагы ыраазы болгудай дөнгээлде ардактап көтөрүп зыйнатын кылышкан. Анын Байсал, Ташмат, Абдрахман, Сулайманкул, Аман, Осмонаалы, Сыдык деген уулдары болгон [91]. «Тулпардан калган түяктар» маркумдун ашын ошол жылы күзүндө берип, ашта 400 ашкан күлүк аргымак алысқы аралыктан байгеге коё берилип, Байтиктин Керкашка бууданы марага биринчи келиптир. Ашты Байтиктин уулу Байсал башкарып апасы Апар байбичеден акыл сурал турган экен. Байтиктин калкына кылган кызматы сыйктуу эле эне менен балалынын мындай мамилеси да урпактар учун чон сабак дээр элек.

Байтик баатырдын ишмердигинин негизги маани-манызы анын кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын чындоо учун чечкиндүү аракет жасагандыгында. Ал эл аралык саясий кырдаал кыйла өзгөргөн доордо жашагандыктан мезгилдин өктөм талаптарына жараша ишмердигинин өнүтүн өзгөртүп турган. Кыргыз элинин түпкү кызыкчылыгына шайкеш келген түбөлүгү түз иш аракеттерди жасагандыктан анын ысмы элдин эсинде Улуу инсан катары унтулбай сакталып кала бермекчи.

## ТИРКЕМЕ

1. Такырбашев А. Баатырдын балалык чагы жана таанылышы // Байтик Баатыр. Байтик Баатырдын 175 жылдыгына карата чыгарылган китең-гезит. 1996-жыл. 6-бет.
2. Закиров С. Кыргыз санжырасы. 149-бет.
3. Такырбашев А. Аталган макаласы.
4. Закиров С. Кыргыз санжырасы, 150-151-беттер.
5. История СССР с древнейших времен до наших дней. В двух сериях в двенадцати томах. Первая серия. Т.III. - М.: Наука, 1967. 121-126-беттер.
6. Белек Солтоноев. Кыргыз тарыхы. / Жооптуу ред. академик А.Ч.Какеев. – Б.:АРХИ инновац. борбору, 2003. 13-15-беттер.
7. Беделбаев А. Байтиктин коомдук – саясий ишмердүүлүгү. // Байтик Баатыр...китең-гезит, 4-бет.
8. Ошондо эле.
9. Какеев А.Ч. Философская мысль в Кыргызстане: поиски и проблемы, 31-бет.
10. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы. Тарыхий очерктер.2-китең. -Б.: Учкун МК, 1993. 182-183.
11. Молдокасымов К. Тагдыр бүйткасынын курмандыгы. // Zaman Кыргызстан. 18-октябрь 1996-жыл, 8-бет.
12. Валиханов Ч.Ч.Собрание сочинений, том II. 321-бет.
13. Касымбеков Т. Сынган кылыч:Тарыхый роман. -2-басылышы.
- Ф.:Кыргызстан, 1979. 43, 45,49-50,51,53-беттер.
14. КР УИА Кол жазмалар кору. №278-кол жазма, 36-39-беттер.
- 15.Ошондо эле, №172-кол жазма, 19-20-беттер.
16. Закиров С. Кыргыз санжырасы, 151-153-беттер.
17. Белек Солтоноев. Кызыл кыргыз тарыхы. 2-китең, 7-бет.
18. Закиров С.Кыргыз санжырасы, 157-бет.
- 19.Такырбашев А. Аталган макаласы, 11-бет.
20. Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. // Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. 245-бет.
21. Жакыпбеков Ж. Байтик Баатыр. // Кыргыздар... 3-том, - Б.: Кыргызстан – Сорос фондусу, 1995. 76-бет.
22. КР УИА кол жазмалар кору, № 250-кол жазма.
23. Джамгерчинов Б.Присоединение Киргизии к России, 120-бет.
24. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.18, 93-барак.
25. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 187-бет
- 26.Молдокасымов К. Аталган макаласы.
27. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51, 16-барак.
28. Алибеков М. Домашняя жизнь последнего кокандского хана, 88-бет.

29. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.23. 11-барак.
30. БМАТА. Ф. 1441, оп.1, д.76. 205-206-барактар.
31. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И. – 3. оп.1, д.33, 16-барак.
32. Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России, 190-191-беттер; Очерки политической истории Киргизии XIX века. (вт.пол.) 446-б.
33. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51, 23-барак.
34. Ошондо эле, 13-барак.
35. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51, 23-24-барактар.
36. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.23. 134-б.
37. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3, оп.1, д.50. 32-б.
38. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51, 30-барак
39. Ошондо эле, 50-барак; Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.24. 202-барак
40. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51, 6,16-барактар; ӨР БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.23, 115-барак
41. Джамгерчинов Б.Очерки политической истории Киргизии XIX века (вторая половина). – Ф.: Кыргызстан, 1966, 150-151-беттер.
42. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51, 50-барак; ӨР БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.24, 202-барак
43. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.24. 106-б.
44. Пичугин П. Вторжение кокандцев в Алатавский округ в 1860 г. // Военный сборник, т.85, № 5. – СПб. 1872 г., 15-бет
45. Султаны Кенисары и Садык, 30-бет
46. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 191-б.
47. Ошондо эле, 193-бет
48. Перевод извлечений из Тарих-и Шахрухи муллы Нийаз – Мухаммада Хоканди. // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. I. – М.: Наука, 1973. 237-бет
49. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 193-бет
50. Джамгерчинов Б.Очерки политической истории Киргизии XIX века (вторая половина), – Ф.: Кыргызстан, 1966, 200-201-беттер
51. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И. 715, оп.1, д.24. 6-7-беттер
52. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы, 2-китеп, 52-бет
53. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3, оп.1, д.8. 18-барак
54. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51. 4-барак
55. Хасанов А. Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70 годах XIX века. – Ф.: Киргосучпедиздат, 1961. 22-б.
56. Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России, 246-бет
57. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы. 2-китеп, 53-бет
58. Закиров С. Кыргыз санжырасы, 159-бет
59. Хасанов А. Аталган эмгеги, 23-бет

60. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.26. 281-282-барактар.
61. Аристов Н.А. Усун и кыргызы или кара-кыргызы, 507-508-беттер.
62. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.26. 282-барак.
63. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.51. 57-барак.
64. Ошондо эле, 58-барак.
65. Ошондо эле, 62-барак.
66. Ошондо эле, 68-барак.
67. Ошондо эле, 68-барак; Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И. -715, оп.1, д.26. 334-барак.
68. «Русский Туркестан, сборник, изданный по поводу московской политехнической выставки», вып. 3. – СПб., 1872 года, рапорты полковника Колпаковского от 16 и 26 октября 1862 г. за № № 86 и 93.
69. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.26. 332-барак.
70. Ошондо эле, д.26, 30-барак.
71. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3, оп.1, д.513, 173-барак.
72. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.26. 345-барак.
73. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.26. 345-барак.
74. Хасанов А. Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70 годах XIX века,. 24-бет.
75. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3, оп.1, д.513, 149-150-барактар.
76. Ошондо эле, оп.1, д. 513, 149-150-барактар.
77. Ошондо эле, д. 652, 3-барак
78. Бартольд В.В. Аталган эмгеги, 247-бет.
79. Ошондо эле, 247-бет.
80. Джамгерчинов Б.Очерки политической истории Киргизии XIX века (вторая половина), 241-242-беттер.
81. Хорошхин А. «Байтук-батур (рассказ из кара-киргизской жизни, 1867)» // «Туркестанские ведомости», 31 октября 1872 года, № 43 .
82. «Московские новости», 1867 г., № 52.
83. «Голос», 28 август, 1867 г.; Туркестанский сборник. Т.2, 75-6.
84. «Туркестанские ведомости», 1872 года, № 43.
85. «Туркестанские ведомости», 1872 года, № 43.
86. Хасанов А. Аталган китеби, 31-бет.
87. Хорошхин А. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. – СПб., 1876. 21-бет.
88. Аристов Н.А. Аталган эмгеги, 508-бет.
89. Туркестанский сборник. Т.116. – СПб., 1876. 25-бет.
90. Хасанов А Аталган китеби, 32-бет.
91. Байтик Баатыр... китеп-гезит, 1, 12-беттер.

эле өз уруусу Адигиненин Баргы уругуна баш-көз болуп, уюштургуч жоомарт бий катары таанылат [6]. Бир чети буга атасынын жер жайнаған төрт-түлүк малы, ак эмгек, таман-акы мәндай тер менен жыйган мүлкү, айткан ақылы өбөлгө болсо керек.

Асан бийдин айылы эки чоң суунун кесилишиндеги азыркы Гүлчө кыштагы орун алган тушта турчу. Айтмакчы Алай өрөөнү стратегиялык жактан мааниси зор аймак эле. Андагы ашуу бел аркылуу Чыгыш Түркстандын ири шаарларын көздөй Орто Азиялык, Россиялык көпес, соодагерлер үчүн ынгайлуу кыска кербен жолу өтчү. Бул жөнүндө XIX к. орто ченинде орус авторлорунун (жер чалуучулары) мындай деп жазганы бар: «Сыр-дарыянын түштүк тарабында көчүп-конуп жүрүчү кара-кыргыздар жоокерчилик мүнөзү менен айрымаланышат, андыктан өздөрүнүн көз каранды эместигин эле сактап калbastan, азыркы убакта хандыкта үстөмдүк кылуучу таасирге ээ болушту. Түштүк кыргыздардын Коконго карата башкы мааниси алардын Кашкарга алып баруучу тоодогу өткөөлдердү ээлеп турғандыгында. Ушул абал кокондук хандарды кымбат баада алардын ыктыярдуу букаралыгын жана көмөгүн сатып алууга мажбур кылат, себеби антпесе, аларга душмандык мамиле Кокондун Кашкар жана Кытай менен бардык карым-катнаштарынын тез арада үзүлүшүнө алып келмек» [7]. Мында түздөн-түз Асан бий, Алымбек датка башкарған Алайлык кыргыздар тууралуу айтылып жатканын баамдо анчейин деле кыйын эмес.

Ал кезде Алай өрөөнүн негизинен адигине, мунгуш, ичкилик уруулары мекендешчү. Ч.Валихановдун жазганына Караганда Фергана өрөөнүндөгү Маргалан жана Ош шаарларына жакын жайгашкан алардын эгин экчү айдоо жерлери боло турган, жайкысын Оштон Коконго чейинки тоолордо да көчүп жүрүшчү. Бул кыргыздар өзбектер менен бирдей укуктардан пайдаланышчу, кокондук атчан аскерлерде кызмат өтөшчү, ал эми алардын уруу башчылары ордодо жана аскерде маанилүү мансаптарды ээлешчү [8]. Алайдын төмөнкү этегин ичкиликтер жайлашкан. Алардын кыштоосу Маргалан уездинде, Уч-Коргон менен Мин-Дөбөнүн аралыгында жайгашкан. Ичкиликтердин бир бөлүгү, наймандардын жана тейиттердин айылдары Дароот-Коргонго жакын, Алтын-Дара, Көк-Суу капчыгайларында, ошондой эле Кичи Алайда кыштачу.

XIX к. 70—жж. Л. Костенконун болжолдуу эсеби боюнча Адигине уруусунун жалпы саны 3145 түтүндү (15725 киши), Мунгуш уруусунуку 1225 түтүндү (5125 киши) түзгөн [9].

Ичкиликтөрдин саны 9000 түтүнгө жакындал, 45 000 кишиге жеткен. Өрөөндө баардыгы болуп болжол менен 15 000 түтүн, т.а. 75 000 киши жашачу [10].

Алай өрөөнү маанилүү кербен жолдору кесип өткөн аймак болгондуктан жергилитүү калктын чыгаан жол башчылары, иш билги чарбачыл кишилер кончулаш элдер, өлкөлөр менен ар кыл карым-катнаштарды, алака-байланыштарды ишке ашырып турушкан. Алымбек датканын атасы Асан бий бул жагынан эч кимди алдына салбаган чоң соодагер да болуптур. Ал Алай аркылуу өткөн кербен башчылар, көптөгөн көпөстөр менен кенешип, алыс-жакын өлкөлөрдүн калкынын ал-жайы, базар баасы, саясий абалы, башкарған башчылары, кербен жолдору ж.б. жөнүндө кабар алчу. Мезгил-мезгили менен өзү дагы Кашкарга, Афганистан, Индия, Түркияга чейин каттап турганы тууралуу кабар эл арасында эмдигиче айтылып келет. Асан бий уулу Алымбекти ошондой алыс сапарга аттанганда ар дайым жанына ала жүрүп эл, жер тааныткан, көөнө тарыхы, маданияты бар өлкөлөрдөн көп нерсени үйрөткөн, киндик кан тамган ыйык жер Ата Журттун, мал-мүлк, байлыктын баркын билгизген. Бала чагынан көптү көрүп, көп нерсеге көзү каныккан Алымбек эрте жетилип, эрдиги, ақылынын тунуктуту, камбылдыгы менен элге алынды. Анан калса анын жаштыгы дагы чөлкөмдөгү олуттуу окуяларга туш келген.

Алсак, XIX кылымдын 20-жж. Алайдын он капшытындағы Кашкар аймагында кожолордун кыймылы кулач жаят. Кожолор династиясы моголдордон кийин, XVI к. аягынан тартып 1758-ж. чейин Чыгыш Түркстандын ири шаарларын башкарууга активдүү катышкан дин ишмерлери эле. Бул династияны Накшбандия сопу-чулук жамаатынын башчысы Маҳдум-и Аззам (1461-1543) негиздеген. Акырындан саясий бийлиkti колго алган аталган диний агымдын XVII к. өтө таасирдүү өкүлү кашкарлык Аппак кожо болчу. Алар карапайым карангы калкты ар кандай айла-амал, ыкмаларды колдонуп өздөрүнүн «ыйыктыгына», башкача айтканда Мухаммед пайгамбардын түкүмдары экендигине ынандырышкан. Алар ата-бабаларын төртүнчү халиф – Алиге такап, диний жана граждандык бийликтөө ээлик кылышчу. Чыгыш Түркстанда Цинь империясынын үстөмдүгү орногондон кийин кожолор (200) Кокон, Бухара ээликтөрдөн жорттаршат.

Кожолордун козголонуна жол бербөө максатында Цинь бийлигі 1813-ж. Кокон ханы менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Цинь элчилери тартуу белектерге таянып Кокон ханын кожолордун

үстүнөн катуу көзөмөлдүк кылууга көндүрөт жана анын акысы учун жыл сайын өз өкмөтүнөн 200 жамбы (ямбы, кытайча юань – бао – байлыктын булагы деген сөздөн келип чыккан., кайык сымал уютулган сүйрү күмүш, XIX к. 1 жамбы 1,8 кг. барабар болгон) төлөп турарары тууралуу убадалашат [11].

Жогоруда айтылгандай Кокондо туруп калган мурдагы Кашкарлык өкүмдар кожолордун бири Сарымсак кожонун уулу Жангир кожо (1783-ж. туулган) биринчи жолу 1818-ж. Кокондон Алайга качып келип, жергиликтүү элден – кыргыздардан 500 жигит жыйного үлгүргөн [12]. Бирок, анын Кашкар тарапка алгачкы жорттуулунан майнап чыккан жок. Албетте ал кезде Алайлык кыргыздарды башкарған Асан бий, анын жашы 18 ге келген уулу Алымбек ошол окуялардан четте калмак эмес. 1822-ж. жайында Жангир кожо Фергана да эки жумага созулган жер титирөө учурундагы баш аламандыктан пайдаланып Кокондон качып чыгып экинчи ирет Алайга эч тоскоолдуксуз жете келет. Бул жөнүндө В.Наливкин өз мезгилинде мындан деп жазган: «Жер титирөөдөн кийинки чакчылекей – будун чандан пайдаланып, Жаангир-Төрө кайрадан качып чыкты жана бул жолу тоскоолдуксуз Алайга чейин жетти. Мында 2 жылдай кыдырып жашап жүрүп, ал акыры бир нече жуз алайлык кыргыздарды жыйнады жана алар менен Кашкарга багыт алды...»

Жаангир Султан-Сатук-Багра-хандын мазарына (бул жерге Сеид-Аппактын сөөгү да коюлган) эптеп жетти жана ал жерден Хасан – кожону Кызыл-Сууга, андагы мусулмандарга кошумча күчтөр үчүн жөнөттү... 2 же 3 күн өткөн сон мазарга 5-6 мин Чон-Багыш уруусунун кыргыздары келди, алар Жаангирдин келгени жөнүндө угуп, ага кошулууну каалашкан. Чон-багыштардын артынан Хасан-кожо Кызыл-Суудан да толуктоо алып келди. Ошондо Жаангир-Төрө Кашкарга карай жылышп, калаанын чет-жакасын ээледи, бирок Гульбахты (кашкар сепилин) узак убакыт ээлеп ала алган жок»[13].

Ушул тарыхий кабардан даана көрүнүп тургандай Жаангир кожонун кыймылыйнын алгачкы этабында Алай өрөөнүнүн эли анын башкы таянычы болгон. Кийинчөрөк кыймыл Яркенд, Янгигиссар, Хотан шаарларын кучагына алышп, ага 200 миндей киши катышат. Жаангир кожого Нарындын төрүн, Ак-Талаа, Ат-Башы, Тогуз-Торону жердеген саяк, басыз, черик урууларын бийлеген Атантай, Тайлак баатыр, Чыбылды бий, Ажыбек баатыр жигердүү колдоо көрсөтүшкөн. Ак-Талаадагы Куртка чебинде Жаангир кожого атайлап арнап там салынган [14].

Айта кете турган нерсе В.Наливкиндін маалыматындағы Кызыл-Суу дагы Алайдан ағып түшчү дайра эле. Кызыл-Суудан экөө болуп, бири - чыгышка карай акканы аяк жағында Кашкар-Дарыя аталса, әкінчісі - батыш Кызыл-Суу Аму-Дарыяга куйған [15]. Балқим Кызыл-Суудан Жангир кожого кошумча күттөрдү жыйнап келген Хасан кіші Алайлық Асан бий болуп жұрбөсүн. Атак-данктуу, колунда мал-мұлкү, казына байлыгы бар адамдардын Меке, Медиңага зыяратка баруусу адатка айланған ал кезде Асан бий дагы андай мусулманчылық парзын аткарып «Ажы» (хаджи) аталышы, орусча Хасан Ходжа деп жазылып калышы да мүмкүн. Ал эми Азирети Алиниң уулдары Хасан менен Хусейиндин атын кыргыздар өз тилине ылайық, айтканга оной Асан, Үсөнгө айландырып алышканы белгилүү. Болбосо мурдатан көрүп-билип жұрбөгөн, әмгеги сиңбеген же Жангир көкөнісінде көңілдікке таанымал даңазалуу ханзаада эмес бөлөк-бөтөн бирөөгө Кызыл-Суунун төрүндөгү кыргыздардын шашылыш кошуун топтол бересалышы күмөн. Аң үчүн Асан бий сыйктуу ардактуу, урмат-сыйга арзыган адам болушу керек экени айтпаса да түшүнүктүү.

Айтмакчы, 1825-1827-жж. көтөрүлүш күчтөп басылғандан кийин Жангир кіші Алайга чегинген. Ошондо Жангир көжонун артынан түшкөн куугунчулар Алайга, Ош шаарына жакындал келген [16]. Демек анын кыймылы Алайда башталып, Алайда аяктаган деп айттуға толук негиз бар. Кызыгы дал ошол кыймыл күчөгөн кезде, 1826-1827-жылдарда, 27 жашка келип болуп-толуп, эр жетип турган Алымбекти Кокон ханы Мадали хан мамлекеттік кызметкі тарткан [17]. Кандайдыр бир деңгээлде хандын мындаи чечимине Алайлық кыргыздардын Жангир кожого такай колдоо көрсетүүсү түрткү берип, шықак болгон сыйктанат. Себеби ордо кишилеринин кенеши, сунушу боюнча Мадали хан Чыгыш Туркстанда Кокон хандығынын таасирин таратуу максатында Жангир көжонун кыймылын ачыктан-ачык колдогон. Алсак, 1826-ж. июня Мадали хан 15 мин аскери менен жортуулуюштуруп, бир нече күн Кашкардагы Гүлбаг сепилин камап турган. Бирок Жангир кіші ага шектенүү менен мамиле жасап, андан окчун, өз бетинче күрөшүүгө умтулган. Натыйжада Мадали хан Кашкар калаасынын как ортосунан орун алган Гүлбаг чебин (цитадель) ала албай, аны 12 күн бою камалоо учурунда 1000 ге жакын кишисинен ажырап (чепке жакын жерге жашырылган окдары жарылып кеткенде), августтун аягында өз жерине кайтат [18].

Мадали хан Кашкарға 1830-ж. сентябрда жаны жортуулуюштурған. Бул ирет курамында Бухарадан атайдын чакыртылған Жангир кожо-

нун ииниси Мад-Юсуф-Хожо (Мухаммед-Юсуф-Кожо) бар Kokон колуна (40 мин аскер) Хак-кула менен Ташкен күшбеги Ляшкер миңбашы кол башчылык кылган. Көп өтпей кокондук аскерлер Кашкар, Янысар, Яркенд жана Хотанды ээлеп, Аксууга чейин жакындап барат. Бирок Бухара эмиринин душмандык аракеттери күч алгандыктан Kokон ханы ноябрда кошуунун кайра чакыртып алууга аргасыз болгон. Ошондой болсо да тынымсыз көтөрүлүштөрдөн алсыраган, абалы начарлаган Цинь өкметү 1831-ж. жазында Kokонго элчилерин жиберип тынчтык келишимин түзүүнү сунуш кылган. Кийин Пекинде уланган сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Цинь империясы Kokон ханына бир катар укуктарды убада кылган. Алар төмөндөгүдөй укуктар эле: 1) Уч-Турфан, Кашкар, Янысар, Аксуу, Яркенд жана Хотан шаарларына чет өлкөлүк соодагерлер ташып келген товарлардан алынчу салык (пошлина) Kokон ханынын казынасына түшмөк; 2) бул салыкты жыйноо үчүн аталган шаарларда Kokон ханы дайындалған (арендалык негизде) ак сакалдар турмак. Алар өз өкүмдарынын саясий өкүлү катары эсептөлчү жана административдик-чарбалык иштер менен да алектенишкен. 3) Алты шаарга келүүчү баардык чет өлкөлүктөр административдик жана коомдук тартигти сактоо (полицейлик) жагынан кокондук аксакалдарга баш иишишкен. Kokондуктар өз тарабынан кожолорго көзөмөлдүк кылууга жана өз ээлигинин чегинен чыгарбоого, эгерде качып чыкса камап коюга милдеттенишкен [19].

Арийне, Алайдагы жана канатташ Кашкар аймагындагы маани-маңызы терен ал окуяларга Алымбек Асан бий уулу активдүү аралашкан десек аша чапкандыкка жатпас. Kokон хандыгы менен Чыгыш Түркстанды байланыштырган кара жол арапап өтүүчү Терек-Даван, Эркеч-Там сыйктуу бийик ашуу-белдери бар бул өреөндүн бий-билермандары андай саясий процесстерге катышпай коё алмак эмес. Сыягы Мадали хан Алымбек датканы Kokонго чакыртканда Жангир кожонун кыймылынын жана Kokондуктардын Кашкарга жогорудагы жортуларынын учурунда Алайлык кыргыздардын кылган «кызматын» эске алса керек. Албетте Kokон ханы Алымбекти колго алуу аркылуу ал башкарған кыргыз урууларын өз бийлигине биротоле имерүүнү көздөгөн. Ошондуктан көп өтпей 1831-жылы ага расмий датка даражасы – Алайдын башкаруучусу мансабы ыйгарылганы маалым [20]. Өзүнүн өткүрлүгү, адамкерчилик касиеттери, адилеттиги, эл бийлөөгө шык-жөндөмү менен тез эле хандыктын калкына таанылып, өзгөлөрдөн өзгөчөлөнгөн айкөлдүк мүнөзү бар Алымбек датканы кийинки жылы, 32 жашта курагында Мадали хан Анжиян вилаетинин башкаруучусу, бёги кыз-

матына дайындайт. Аталган вилает ал кезде азыркы Өзбекстандын Анжиян обласынын аймагын толук бойдон, Кыргызстандын Ош обласынын басымдуу көпчүлүк бөлүгүн жана Жалал-Абад обласынын бир бөлүгүн камтычу [21].

Анжияндын акимдигине дайындалган 1832-жылдан тартып Алымбек датканын өмүр жолундагы, коомдук-саясий ишмердигиндеги жаны этап башталды. Мурда бир аймактын калкын - Алайлык кыргыздарды гана бийлөө менен чектелген Алымбек датка эми бүткүл Анжиян аймагын башкара баштап, мындан ары Кокон хандыгынын мамлекеттик саясатына активдүү аралашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Акырындап ал анык мамлекеттик түзүлүштүн атрибуттары менен башкы белгилерин, маани-манызын, башкаруу системасын, өзгөчөлүктөрүн, аны башкаруу өнөрүн өздөштүрүп, хан бийлигинин жашыруун татаал сырларын үйрөнөт. Мынтай саясий тажрийбасынын барган сайын байышы анын дүйнөгө көз караштарында, айлана чөйрөгө, замандаштарына карата мамилесинде, жалпы кыргыз элинин келечек тагдыры тууралуу ой жүгүртүүсүндө кескин өзгөрүүлөрдүн болушуна шарт түздү. Ал Кокон хандыгынын коомдук-саясий, чарбалык турмушундагы кыргыздардын татыктуу ордун табууга, хан ордосундагы ролун көтөрүүгө көп күч жумшаган. Эн башкысы мүмкүнчүлүккө жараша ынгайы келгенде кыргыздардын көз каранды эместигин камсыз кылууга, өз алдынча бирдиктүү жана түпкүлүктүү мамлекетин түзүүгө жол издеген. Буга анын айрыкча 1845-1861-жж жасаган иштери күбө.

40-ж. башына карата Алымбек датканын Анжиян виластинде эле эмес бүткүл Фергана өрөөнүндө кадыр-баркы аябагандай артып данкы чыккан. 1842-ж. хан ордосундагы козголон, өзүнө мамилеси жакшы, бир кезде аны мамлекеттик бийликтө тарткан Мадали хандын ақыркы жылдардагы кетирген кемчиликтери жана тактыдан кулатылыши, хандыктын ички иштерине Бухара эмиринин кийилишишүсү, Кокондогу көтөрүлүш ага чоң сабак болгону шексиз. Албette өлкө тагдыры чечилээр опурталдуу ушундай учурда Алымбек датка кыйла жыл кыргыз ичинде жүргөн ханзаада жээн - Шералиге хандык бийликтө тартып берген Аксы, Чаткал, Талаастык таасири күчтүү кыргыз бийлеринин (Ажыбек датка, Нұсуп бий) тарабында турганы анык. Анан калса ал зайыбы Курманжанды өзү менен кошо Кокондогу ордого ала келип, Шерали ханга күттүк айткан.

Бирок көп өтпөй Кокон хандыгында, бөтөнчө хан ордосунда кыпчак ак сөөктөрүнүн таасири күчөп, эн жогорку мансап-марта-

лар алардын колуна өтөт да, кыргыздар мамлекеттик кызматтардан четтетиле баштайт. Адегенде Шады-Шумдун кыйанат ушагы, жамандап жалган жалааларды жабуусу аркасында Нұсуп минбашы бийик мансабынан ажырап, Маргаланга акимдикке айдалат [22]. Эңсеген минбашылык кызматты ээлеген соң Шады минбашы 1844-ж. Нұсуптүн башын алдырып жаны тынды. Андан көп узабай кийинки жылы жайында козголончук кыпчактар менен кагылышта Шады минбашы өзү өлүп, женишке жетишкен тараптын талабы буюнча Мусулманкул минбашылыкка дайыналат. Мындан бир жыл мурда Мусулманкул Шахрихандын акими (Тарихи Шахрухиде кыпчак Кур-Оглы) кызматын ээлеген эле. Алымбектин ордуна Аңжиянга кыпчак уруусунан чыккан Карым-Кул жөнөтүлгөн [23]. (К.Молдокасымовдун ою бонча Мусулманкул) Ордодогу минбашылык орунду ээлер менен Мусулманкул баардык маанилүү кызматтарга кыпчактарды дайындалап, байтакты баш калаадагы аскердин курамын өзгөртөт, ага көбүнэсе кыпчактарды жыйат жана 1844-ж. аягында иш жүзүндө баардык мамлекеттик иштерди, бийлиkti толук өз колуна алат [24]. Ишенимдүү ордо кишилеринен андоосуздан ажыраган Шерали хан номиналдуу гана убактылуу хан аталаip турду.

Албетте Шерали хандын мындаи аргасыз кабыл алган чечимдери, жарыялаган жарлыктары бейкүнөө бийликтен четтетилген Алымбек датка сыйктуу кыргыздын лидер сырттандарынын, саясий ишмерлеринин кыжырдануусун, нааразычылыгын пайда кылбай койгон жок. Буга алык-салыктын арбыши да кошул-тاشыл болду. Натыйжада 1845-ж. Ташкентте кыпчактардын бийлигине карши башталган көтөрүлүшкө удаалаш Алай, Ош аймактында жергиликтүү калктын кубаттуу кыймылы кулач жайды. Ага Алымбек датка баштаган Сейитбек датка, Болот датка жана башка кыргыз бийлери жетекчилик кылышкан. Көтөрүлүшкө алигине уруусунун баргы уругунан Алымбек-датка, кесек уругунан Сейитбек-датка, төөлөс уругунан Болот датка (Пулат) жетекчилик кылышканы автору дайынсыз «Миротул-фтух» («Жеништердин чагылдырылышы») жана кокондук автор Джунайд молдо Аваз Мухаммадинин калемине таандык «Тарих-и Джахан намаи» («Дүйнөнүн күзгүсү жылнамасы») аттуу ферганалык тарыхий булактарда баса көрсөтүлгөн [25]. Аталган булактардагы маалыматтарга караганда болгондо да түздөн-түз Алымбек даткага караштуу Оштун айланасын жана Алай ерөөнүн мекендеген кыргыздар көтөрүлүшкө чыгып, Ош менен ага жакын аймакты кокондуктардан тазалашкан. Кыпчак Мусулманкул тарабынан кысымга алынган

Алымбек датка ашыкча алых-салыктарга, зордук-зомбулуктарга карши күрөшкө көтөрүлгөн кыргыздарга жол башчылык кылган жана өз айланасына abдан таасирдүү адамдарды, ири кыргыз урууларынын өтө кадыр барктуу бийлерин, даткаларын топтой алган. Ошол көтөрүлүш жөнүндө Кокондук тарыхчы Молдо Нияз Мухаммад мындай деп жазган: «Кыпчактардын жүрөгүнүн үшүн алган эси чыгып чочулоо жана тынчсыздандырган коркунуч мындай шарттан [дагы] келип чыкты, себеби Үч-Коргон менен Алайдын чек арасына чейинки [чөлкөмдү камтыгын] Оштун айланасындагы кыргыздардын көтөрүлүшү жана Ошту курчап алып камалоо тууралуу маалыматтар Шахрихандын кыпчактарына чейин жетти, алар Мусулман-Кулга кабарлашты.

Ушул коркунучтуу кабарды уккандан кийин [кыпчактар], ташкенттеги иштерди таштап салып, кыргыздардын жолун тоорого киришишти... Ошол эле күнү Мусулман-Кули Мухаммад-Назар Кур-Оглы Кыпчактын кошууну менен кошуулуну каалады. Кур-Оглынын кошуунунун кыргыздар менен салгылашуусу кызыган кезде Рахматулла датка-мырза менен Сатыбалды датка Хоканди... Алайлык кыргыздар менен тил табышып сүйлөшүп алышып жана келишим түзүшүп Алим хандын уулу Мурат-ханды борборго таап келиши жана тактыга отургузушту, ал эми маркүм Шир Али-ханды кыйналуунун суусундугун ичүүгө мажбурашты» [26]. Кабардын аягында айтылгандай кыпчактарга карши чыккан топтун жетекчиси Исфаранын акими кыргыз Сатыбалды датка менен Рахматулла-датка эрки бош, жалтак, чечкинсиз Шерали ханга карши козголон уюштурушкан. «Сатыбалды датка элдин атынан Оро-Төбөдө убактылуу жашап жаткан Мурад-бекке (Алим-хандын уулу) чакыруу катын жиберген». Ал адегенде Исфарага келип, андан соң Сатыбалды датка жана Исфаранын сипайлары менен бирге Коконду көздөй бет алат [27]. Аларга Алымбек датканын айтканынан чыкпаган Алайлык адигине, мунгуш, ичкиликтөр топтогон чон кошуун жардамга келет. Бул кезде Алай менен Оштогу кыргыздардын көтөрүлүшүн басканы Кокондун аскеринин көбүн баштап кеткен минбашы Мусулманкул кайра кайтып келе элек болчу. Козголондан бир нече күн илгери ал көтөрүлүштү аёсуз басууга үлгүрүп, колго түшкөн туткундарды Коконго жөнөтүп, өзү Ошто биротоле тартипти жөнгө салуу үчүн калып калган.

Мурад хан Кокондо хан жарыялангандан кийин Мусулманкул шашылыш кайтып келип ордону ээлеп, Шерали хандын бойго жете

элек 14 жаштагы кичүү баласы Кудаярды хан көтөрөт. Болгону 11 күн хандык бийлик жүргүзгөн Мурал-хан ошентип такты, таажыдан ажырады жана тындым кылышы. Эл арасында айтылып калган ыла-кап кеп боюнча бечара ханзаада «эн жок дегенде эки эле күн хандык бийлиktи жүргүзүүнү» дегдеп энсеген экен. Эми Мусулманкул кар-шылык көрсөтөөр киши калтырбоону көздөп, тирүү жүргөн кээ бир ханзаадалардын көзүн тазалап, өлкөнү башкарууну регент сыйпатын-да өз колуна алат. Ошондо Кудаяр хандын атасы бир, энеси бөлөк аталаш агасы Малабек жалгыс качып кутулган болчу[28] (Малабек-тин энеси Шералы хандын токолу, кыргыз кызы Соно-айым, Куда-ярдыкы – хандын байбичеси, кыргыз кызы Жаркын айым эле).

Ошондой эле буга чейин кыргызга жээн Малабек менен жа-кындашып жакшы мамиледе жүргөн Аңжияндын эски акими Алым-бек датка зайыбы Курманжандын озунуп айттырган кабары боюн-ча адегенде Алайга качып ажалдан аман калган [29]. Кийинчөрээк Мусулманкулдун көп кол топтол куугун жөнөтөөрү жөнүндө кабар жеткенде кырсыктан, кыргындан алысыраак болуш үчүн Көгарт ашуусу аркылуу Нарындын төрүндөгү Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Ат-Башылык агайин-туугандарына кетет. Бабасы Адигиненин бир туу-ганы Тагай бийден тараган онго кирчү монолдор, сарыбагыш, саяк, бугу-тынымсайит, черик, солго кирчү басыз ж.б. уруу-уруктар Алым-бек-датканы кубанып кучак жайып тосуп алышканы анык.

Нарындык кыргыздардын ага карата кандаш-туугандык туура мамилеси жөнүндө кызыктуу маалыматтарды Ч.Валихановдун эм-гектеринен табабыз. Атактуу аалымдын «Кашкарга жана артка ка-рай Ала-Тоо округуна кетчү жолдун баяндалышы» аттуу эмгегинде мындайча кыскача, бирок мааниси терең кабар бар: «Кыпчактардын мезгилинде (1845-1853-жж. – Θ.Т.) кыргыздардын уруу баш-чысы Алымбек-датка, азыркы кокондук вазир, кыпчактар менен жоолашып, Нарындын аркы тарабына (терүнө – Θ.Т.) кеткен жана бардык кыргыздарды түгөл күрөшкө көтөрүп чыккан. Куртка кур-чоого алынып камалган, комендант (бек – Θ.Т.) – кыпчак сүйлөшүүлөргө чакыртылган жана чыккынчылык менен (сиягы мында автор «элчиге өлүм жок» деген эзелки элдик салттын сак-талбай одоно бузулганын эске алса керек – Θ.Т.) өлтүрүлгөн» [30]. Ч.Валиханов дагы бир эмгегинде бул маалыматты андан ары тактап «1845-жылы, кыпчактардын убагында... Найман уруусунун Жапан тоо-таштык кыргызы Тилля, кыпчактарга нааразы болуп Тянь-Шанга качкан өзүнүн душманы Алымбек кыргыздын артынан сая түшүп, ётө кыска жол менен Тerekке өтүп баруу үчүн Кызыл аркылуу

жигиттери менен чек арадагы кытайлык четки бекеттерге кирип келди» [31]... - деп жазат. Жогорудагы тарыхий так даректерден көрүнүп турғандай Төнир-Тоолук қыргыздар Алымбек даткага активдүү жардам беришкен. Ал Нарын аймагында да кыпчактардын үстөмдүгүнө каршы күрөштү токтотпой 1832-ж. Хаккула минбашы курдурган чон чеп, Кокон хандыгынын негизги таянычы Куртканын Мусулманкул дайындалған бегин жок кылып, жаңы чечүүчү кармаштарга камынганд. Кандайдыр бир дәңгээлде анын өз киши катары кабыл алышына Анжиян вилаетин башкарып турған жылдардагы үзгүлтүксүз туугандык карым-катнашы, карапайым калкка каралашуусу элдин эсинен чыкпай, ынгайллуу, жагымдуу шарт түзсө керек.

Төнир-Тоолук қыргыздар он чакты жылдан кийин, 1858-жылы Алымбек-датка ханзаада Малабекке хандык такты, таажыны тартып берип, ордодон орун алганда, андай жакшы кабарга абыдан кубанышкан жана кадимкідей жанданып жакшылыктан үмүт кылышкан. Алымбек датканын жетишкен женишине эрдемсип, өздөрүн өтө эркин сезип калған эллеттиkerдердин коомдук турмушундагы, кыял-жоругундагы кескин өзгөрүүлөрдү Ч.Валиханов мындайча мүнөздөйт: «Акыркы убакта қыргыздар Kokонду титиремек козголондордон (чыр-чатақ, баш-аламандыктардан) пайдаланып тапта-кыр (Коконго – Θ.Т.) баш ийбей калышты, чериктер Алымбек даткага өз өкүлдөрүн жиберип, ага алар Курткага баш ийүүнү каалабагандыгын айтышты жана Ат-Башы суусунун боюна аларды башкаруу үчүн өзүнчө коргон курууну суралышты; ал эми өкүлүн биз көргөн уруунун қыргыздары дагы санынын аздыгына карабастан өз эркинче болуп каалаганын кылышкан, себеби анжияндык баатырбашы (кол башчы) ушул уруунун қыргыздарынан эле. Дегеле қыргыздар Алымбектин жогорулоосунун натыйжасында көп ирет өз эркинче ээн баштык, тентектик кылышты»... Алымбектин жогорулоосу менен бирге қыргыздар анын калкалап калаарына ишенип тартипсиздикти уланышты. Чериктер...өз өкүлдөрүн жиберип өзүнчө бекти берүүнү өтүнүштү, бул өкүлдөр биздин алдыбызда эле келишти» [32].

Алымбек датканын 40-жж. экинчи жарымындағы коомдук-саясий ишмердигинин дагы бир өнүрү Кашкар тарапта кайрадан жанданған кожолордун кыймылы менен тыкыс байланыштуу. Акыркы жылдардагы Kokондогу ич ара бийлик талашкан күрөштөр, Кашкарлагы аксакалдын бат-бат алмашуусу, қыргыздардын залим хан, аталаык-минбашы, аким, бектерге каршы көтөрүлүштөрү кожолордун жаңы кыймылына жол ачкан эле.

1847-ж. күзүндө Кашкарда кайрадан өздөрүнүн өкүмдарлыгын орнотууну энсеген, андагы тактыга талапкер «ыйык» кожолордун бири Катта-Төрө (башкача айтканда Кожо-Төрө же Ишанхан-Төрө) өзүнө санаалаш кожолордон жана Ферганалыктардан, көбүнэссе кыргыздардан кошуун топтот алыш Кашкарга кирип барат. Жолдо Ош менен Алайдан ага Алымбек датка жана Кыдыр бий кошуулуп, кыргыз кошуундарын топтот беришет. Бул көтөрүлүш тарыхта «жети кожонун козголону» деген ат менен белгилүү, себеби ага Алпак кожонун тукумунан 7 киши катышкан. Алардын улуусу, көпчүлүк учурда Каттахан аталган Ишанхан-Төрө Кашкардын өкүмдөрү жарыяланып, калгандары ага жакын калаалардын, кыштактардын акимдигине дайындалган. Бирок кыймыл ийгиликсиз аяктап, 1848-ж. январда кыш чилдеде Кашкарлык 20 мин качкын Терек-Даван ашуусу аркылуу Ферганага кайтат. Ашуда качкындардын көбүнүн колу, бутун үшүк алыш, жаш балдар суукка тонуп же ачкадан өлгөн [33].

Дагы бир айта кете турган нерсе Кашкардагы кармаштардын жүрүшүндөгү жана кайра тарткандагы оор жоготуулар Алымбек датканын темирдей бекем эркин майтара алган эмес. Тескерисинче көптөн бери көкүрөгүн өйүгөн көйгөйлүү маселелер, элинин мудөөтилектери ага тынчтык бербей жан-дүйнөсүн ээлеп алыш, ого бетер чыйралтат. Дал ошол 40-жж. экинчи жарымында Алымбек датка ойлогон оюн ишке ашырууга, Алайлык жана Тенир-Тоолук кыргыз урууларынын баардыгынын башын бириктирүүгө бел байлап, өз алдынча мамлекет курууга аракет жасайт. Айрым маалыматтарга караганда анын мындай аракетине колдоо көрсөтүү жөнүндө Россиянын императору, Александр II өзүнүн чек арадагы генералдарына көрсөтмө берген экен [34]. Бирок ар кандай объективдүү себептерге байланыштуу андай аракеттен майнаш чыккан жок. Ошондуктан XIX к. 50-жж. ордодогу окуялардан оолактап, чон саясатка көп аралашкан эмес [35]. Буга белгилүү өлчөмдө 1852-ж. күзгө жуук (кеч күздө) Кудаяр хан Мусулманкул баштаган кыпчак төбөлдерүнө кыйраткыч сокку ургандан [36] кийинки түзүлгөн кырдаал, убактылуу саясий туруктуулук, салыштырмалуу жакшы жагдай шарттүзгөн сыйктанат.

Алымбек датканын коомдук-саясий ишмердигинин туу чокусу XIX к. 50-жж. аягы – 60-жж. башына туура келет. Бул мезгилде ал Коңондогу бийлик талашкан күрөштөргө активдүү түрдө катышып, Малабектин хан көтөрүлүшүндө чечүүчүү роль ойноду, мамлекеттик башкаруунун сырларын, ыкмаларын небак өздөштүргөн, саясий тажрыйбасы мол жетик жетекчи экенин көрсөтүп ордодогу эн жогорку

mansap-martaba баш вазирликке чейин көтөрүлдү. Кокондук кошуундардын орус аскерлери менен Узун-Агачтагы кагылышуларынын учурунда Алымбек датканын дагы бир ирет абдан аяр, кылдат, сак жана такшалган кол башчы катары ажары ачылды, аскердик өнөрүнүн, таланттынын бир кыры даана көрүндү. Өкүнүчтүүсү дасыккан мыкты мамлекеттик жетекчиге мүнөздүү талантты жаңыдан ташкындап турганда, шык-жөндөмү калайыкка байкала баштаганда, пайгамбар жашка келип акылмандыгы, даанышмандыгы ашып-ташыган чагында кечээки эле айрым жакшы санаалаштарынын каргашибалуу ич күйдүлгүнүн айынан, ич ара атаандашып бийликтөр талашкан кармаштын сааты ти-тиип зиянга учурады.

Бул мезгилдеги Алай, Анжиян, Арка кыргыздарына Ала-Тоодой баркы бар, атак-данктуу датканын кайрадан чоң саясатка кайтып келүүсү ханзаада Малабектин агасы Кудаярга каршы күрөшкө даярдануусу, камынуусу менен байланыштуу. Белгилей кете турган нерсе алардын көз караштары көп жагынан жакын болгондуктан 40-жж. тартып өз ара байланышты, жакшы мамилени үзбөй кабарлашып катташып турушкан.

Аталаш ага-ини эки бир туугандын ортосундагы чатактын башы 1853-ж. башталганы маалым. Кудаяр хан 1852-ж. октябрь-ноябрь айларында Мусулманкул минбашыны жок кылып, бийлиkti толук өз колуна алгандан кийин бир туугандарына энчи белгөн сыйктуу айрым аймактарды башкаруу милдетин жүктөйт. Ошондо Малабек Ташкенттин, Сопубек Анжияндын (же Төрө-Коргондун), Султан-Муратбек Маргаландын беги кызматына дайындалган. Адеп Касым, кийинчөрээк Шадман кожо минбашылык кылды. Ошол эле 1853-жылы Кудаяр хандын динчилдердин таасирине өтө берилген туура эмес иштерине ордо кишилеринин арасында нааразычылык күчөгөндө Малабек агасына ачык каршы чыккан. Көп өтпөй алгачкы кагылышууда ал женилип калып Бухарага качат. 1855-ж. Кудаяр хан кайра-кайра кадыр-барткуу кишилерди жиберип, инисин жарашууга жана өз өлкөсүнө кайтууга көндүргөн болчу. Бирок агасы ага эч кандай мамлекеттик мансапты ыраа көргөн эмес. Тескери-синче Кудаяр хандын айланасында барган сайын айлакер, ач көз адамдар арбыйт, оной оокатка, байлыкка кызылттарга дайындалышат. Алтурмак жылдан жылга хан өзүнөн өзү өлкөнү башкаруудан оолактап оюн-зоокторго опсуз берилип, диний ырым-жырымдарга көбүрөк аллагды боло баштаган. Албетте өлкө башчысынын мындай терс кылых-жоруктары, ордодогу жагымсыз жат көрүнүштөр эл арасында ар

кандай ушак-айындарды жаратты жана жаңы козголондун уюштурулушуна алып келди. Бул тууралуу XIX к. 60-жж. орус авторлору мындай деп жазышкан: «...Андан кийин хан менен анын Ташкенди башкарған бир тууганы Малла-бектин ортосунда ажырым чыкты... Коконго чакыртылганда Мала-бек ал жакка келген жок, бирок тынчы кеткен курамаларга жол башчылык кылыш, кошууну менен ханга карай жөнөдү. Салгылашууда женилип калып, ал багынды жана Кокондо эки жылга жакын жашады... Бир сапар кокондуктар күтүсүздөн Мала-бектин качканын жана Ошто кара-kyргыздар менен қыпчактарды жыйнап жатканын тан калып угушту» [37].

Кезинде ушул кабарга үндөш маалыматтарды Ч. Валиханов да жазып кеткен. Анда мындай деп айтылат: «30-октябрдагы (1857-ж. – Θ.Т.) бир нече жолку жаңылыштыктардан соң... Малабек Коконду ээледи, ал эми Кудаяр хан Мырза-Ахмет (мурдагы Ташкенттин күшбеги, кийин минбашы – Θ.Т.) менен Шадман-Урактын (Шадман-кожо, минбашы – Θ.Т.) коштоосунда Ходжентке, андан ары Бухарага качты... Малабек Сеид – Багадур Магомет-Малехан атalaryп хандыкка бекиди... Өзүнүн жогорулоосунда жапан тоолук кыргыздарга милдеттүү ал алардын башчысы Алимбекти минбашы кылууга убада берген; бирок эмдигиче жогорку вазирдин укутрынан кадимкидей пайдаланганына карабастан (1858-ж. – Θ.Т.) [анын] ошол наамын расмий түрдө тааный элек. Адегенде кыргыздар көп укуктарды ыйгарып алууга үлгүрүштү... алардын тасири даана байкалып турат; көптөгөн маанилүү орундарды кыргыздар ээлеген» [38]. Ошол эле эмгегинин кийинки беттеринде автор жогорудагы маалыматтарга төмөнкүдөй толуктоолорду киргизген: «1858-ж. Ташкенттин башкаруучусу Мырза-Ахметтин кысымдары менен таш боордугуна кыжырданган кыргыз [кайсактар] ага баш ийбей калышты. Хан Малабекти Ташкентке ишти иликтөөгө жиберди... Хан Мырза-Ахметти... Коконго чакыртып, ошол замат минбашы дайындайт. Бул Малабектин намысына тиidi жана нааразычылыктын башталышы болду. Малабек хандын ақыркы мезгилдеги жосунсуз жоруктарына... элдин нааразы экендигин билип, Кокондон жашыруун бир тууган иниси Сопубек башкарған Анжиянды карай жолго чыкты. Кудаяр ошол замат иштин жайын түшүндү Малабектин Коконго кайра кайтуусун суранып энеси Жаркын-Айымды, андан соң Хазретти жөнөттү, ал ага Карасуудан куул жетти... Бирок Малабек көгөргөндөн көгөрүп таптакыр муйуган жок. Карасууга ал баардык кыргыздардын эн башкы уруу башкаруучусу Алымбек-датканы өзүнө чакырды» [39]. Ал эми «Жунгария очерктеринде»

автор «Азыркы Кокондук визир Алымбек-датка кыргыздардын адигине уруусунун бийи, ал өзүнүн кыргыздары менен азыркы хан Маланын Коконду ээлешине көмөктөштү» [40] – деп кашкайган чындыкты ташка тамга баскандай баса көрсөтөт.

Официалдуу орус бийлик өкүлдөрү да Кокон ордосундагы орчундуу окуяларга көз салып, кабардар болуп турган. Ошондой кыскача билдириүлөрдүн бириnde мындайча кабар бар: «Маллабек Бухара эмиринин жардамы менен (чаташтырылган – Θ.Т.) өз агасын ордодон қууп чыгып жана 1857-жылы ноябрда хан наамына жетишип хандыктын өзүндө эле эмес, атугүл ар дайым ханга номиналдуу гана баш ийген коншу көчмөн уруулардын: кыргыздардын, кыпчактардын арасында да барган сайын көбүрөөк таасирге ээ болууда»...[41].

Кызыгы, мындан 2-3 жыл илгери, тагыраак айтканда 1855-жылы жайында Казакстанда жүргөн орус чиновнигинин Оренбургга жөнөткөн катында кокондуктардын Олю-Ата сепилинен анчейин алыс эмес жерге орустардын чакан чеп курганы айтылып, «натыйжада Кудаяр хандын буйруту боюнча Ташкенттен айтылган курулушту курдурбай орустарга жолтоо болуш учүн минбашы Алимбектин кол башчылыгы астында 3 миндей кишиден турган кошуун жиберилгени» [42] билдирилген. Алымбек датка көпчүлүк учурда парваначы наамын алып жүргөнү жөнүндө айрым илимпоздор акыркы жылдары маселе козгошууда [43]. Албетте жогоруда айтылган маалыматты жана жаңыдан козголгон маселени ынанымдуу даректердин негизинде ар тараптан дагы жакшылап тактоо зарыл.

XIX к. 80-жж. атайлап Кокон хандыгынын тарыхын баштан аяк ирээти менен жазууга көп күч жумшаган орус окумуштуусу В. Наливкин дагы Мала хандын бийликке келишиндеги Алайлык кыргыздардын ролун мындайча баяндаган: «Коконго кайтып келип, Кудаяр Ташкенттен Мырза-Ахматты чакыртты жана аны минбашы кылды. Андан соң эмир Насрулла Оро-Төбөгө келип аны ээледи жана Ходжентти курчады. Ал эми Малля-бек жаңыдан башталган башаламандыктан пайдаланып, Кудаярды кулатууга киришти. Мырза-Ахмат козголон тууралуу ханга астыртан айтып салды, бирок Малля-бек өз убагында маргаландын кара жолу боюнча качып куттулууга үлгүрдү. Хандын куутунчулары аны Ошко чейин натыйжасыз қууп барышты. Малла-бек Гүлчөгө келди жана Кудаярга каршы жардам сурап Асан-бийге кайрылды. Ал кезде жакын арадагы баардык кыргыздардын арасынан абдан чоң күч-кубатка ээ болгон Асан-бий

толук даяр экенин билдири жана тез арада Малла-бекке бир нече жуз некөр жыйнап берди, алар менен ал Кара-Сууга жылды, мында элге чакырык менен кайрылды жана андан ары Аңжиянга жөнөдү, ал жерден ага Кудаяр – хандын жек көргөн элдешкис душмандары кыпчактар ағылып келе баштады... 1858-ж. башында ал Риштанга келди жана Ходжа-Ильгар колотунан орун алды» [44].

Ошондо Кашкар кыштактын капиталындагы кармашта Малахан женип, Коконду 20 күн камап жатып ээлеп алат. Кудаяр-хан бил ирет эртөлөп качкан бир туугандары Султан-Мурад жана Сопубектин артынан адегенде Ходжентке, андан ары Бухарага качып кутулган эле.

Жогорудагы тарыхий даректен көрүнүп тургандай, Алымбек датканын атасы атак-данктуу Асан бий ал мезгилде али көзү тириү сыйктанат. Малабек болжолу жашы 80ге таяп калган кадыр-барктуу карыяны каадалуу журт атасы сымал сыйлап, анын алыссы Гулчөдөгү айылына атайлап келип кенешсе керек. Балким, эң ишеничтүү адамы аска-тоодой атасы Алайда тургандыктан Алымбек датка эч камырабай төмөнкү, ойдогу Ош жана башка калаалардын калкынын камын жеп жүрбөсүн. Анан калса Ч. Валихановдун айтканына караганда ал Малабекке Алайдан кыйла алыс Кара-Сууда кошуулуп жатпайбы.

Эн башкысы аталган даректердин дээрлик баардыгында Алымбек датканын 50-жж. аягында Кокон хандыгынын саясий турмушунда олуттуу роль ойногонуна, ордодогу Опол тоодой ордуна басым жасалып, аттүгүл өтө кооптуу учурда вазирлик мансаптын машакаты көп жооптуу оор жүгүн көтөргөнү да ачык айтылган. Демек, бир кезде Аңжияндын акимдигинен алынган Алымбек датка эми кайрадан келкели келип бийиктеп, ордодогу эн жогорку бийликке жеткени, дээрлик 4 жыл бою (1858-1862-ж.) хандыктын тагдырын чечип тургандыгы шексиз. Кыскасын айтканда Кокон ханы «ачса алаканында, жумса уучунда» тургандай туюлат.

Айтор Алымбек датка Кокондо хан ордосунда жүргөн жылдарда өз элинин түпкү кызыкчылыктарын түк эсинен чыгарган эмес. Анын түздөн-түз кийлигишүүсү аркасында өлкөдөгү эң башкы мансап-марtabалар кыргыздын мыкты чыкмаларына ыйгарылган. Алсак, көп ирет кыйла эмгеги өткөн өз вазири Алымбек датканын сунуш-талабына ылайык Мадали хан кыргыз урууларынын чыгаан жол башчылары: Сейитбек датканы Ходжентке, Молдо Касымды Нау чебине койгон. Исфаранын акими Сатыбалды датка жана башка ордо кишилери да кыргыздар эле [45]. Айтмакчы, Мала хан адеп

тактыға отурғанда Алымбек датканы Анжиянга аким қылған. Көп өтпөй ал баш вазирикке чейин көтөрүлдү. Кыргыз бийлеринин колдоосу аркасында гана Малабектин женишке жетишкени жана Kokонду ээлегени орус чиновнигеринин борборго жазған каттарында да ачық айтылған [46].

Алымбек датканың ақылман, алысты көрө билген көсөм, қылдат саясатчылығы айрыкча 60-ж. башында даана көрүндү. Алигиче 1860-ж. Узун-Агачтагы уруштун учурундагы Алымбек датканың аскер башы катарында аракеттери тууралуу ар кандай ой-пикирлер айтыла калып жүрөт. Кокондук тарыхчы Молдо Нийаз-Мұхаммад Хоканди аталган салғылашуунун ийгиликсиз аякташына «Алымбек Кыргыз менен Канаат-шах Тажиктин... жоолашуусу жана әрғишип тирешүүсү» себеп болду деп эсептеп, айкаш талаасынан «аскерин жана кыргыздарды алып чыгып кеткени, алар менен четке чыга бергени» үчүн Алымбекти айыптаған [47].

Тарых илиминде коммунисттик идеология, партиялуулук принциби, таптық тар көз караш үстөмдүк қылған Советтик доордо башка маселелерди изилдегендө ар кандай жасалмалуу тыянактарды чыгарууга жол берилгендө эле әл доступтуна көлөкө түшүрбөй, шек келтирбей, анын тарыхий тамырларынын терендигин далилдө урааны астында Алымбек датканың аталган кармаштан оолактап кетишинен орус аскерлерине жан тарткан аракетти издешкен, ошол мезгилдеги коомдук ан-сезимдин өсүп-өнүгүү өнүтүнө шайкеш түс берүүгө умтулушкан, ал турмак анын атын атагандан айбыгышкан [48].

Эгемендикке ээ болгон ақыркы жылдарда адис окумуштуулар Алымбектиң мындаи чечиминин түпкү максаты Түштүк-Түндүк кыргыз урууларын бириктирип, кыргыздарды баш коштуруу, өз алдынча мамлекет уюштуруу, же Кокон ордосун толук ээлөө болуучу», ал «орус армиясынын курал-жарагы, даярдыгы, тартиби, ж.б. жагынан артыкчылыктарын» эске алган деген ойлор айтылууда [49]. Албетте анык чындыкты табуу, буга чейин айтылған ойлордун чынбышыгына жетүү, төгүндөрүн аныктоо үчүн дагы далай изилдөөлөр, чымырканган эмгек талап кылышына бышык.

Менимче Алымбек датка өз башынан далай татаал окуяларды өткөргөн, көптү көргөн чебер дипломат, ийкемдүү саясат жүргүзгөн мамлекеттик ишмер экенин Узун-Агачта дагы бир ирет далилдеген. Алгачкы чақан кагылышуулардын жүрүшүндө мурдатан согуштук өнердү мыкты өздөштүргөн, кыйла такшалган кыргыз кол башчысы кызуу кандуулукка жол берген жок. Сабырдуулук кылыш күчтөрдүн төң салмактуулугун тактап таразалады, каршылашкан тараптын ку-

рал-жарагынан, жоокерлеринин кулк-мүнөзүнөн, көңүл - табити-нен кабар алып, айкаш өтөөр айлана-чейрөнүн жер шартын иликте-ди. Андыктан ал алдын-ала ачуу чындыкты туура аныктап, буга чей-инки бөлөк согуштардан кескин айрымаланган алдыдагы бул айкаштын оорду толгус оор жоготуулар менен аяктаарына көзү жеткен. Ал Мала хандын тез өзгөрмө мүнөзүн, кекчил-шекчилдигин, хандыктын согуштук-техникалык мүмкүнчүлүгүнүн тардыгын, чама-чаркы чактыгын жакшы билчү. Көпчүлүк бөлүгү кыргыздардан турган ко-шуунун чечүүчү учурда майдандан четтеп, оолак карман турушунун негизги себеби бөөдө кыргындан сактоо болгону айтпаса да түшүнүктүү эмеспи. Антпесе өрт чачкан замбирек менен мөндүрдөй жааган мылтыктын огу аларды анык тозоктун оту сымал апаатка кабылтмак. Өз учурунда бул түпкүлүгүн ойлогон туура чечим болго-ну анык.

Асырлес алысты көрө билген көсөм инсандын мындай чечи-мин Kokon ханы чыккынчылык катары кабыл алып, аны өлүм жазасына тартууга жашыруун бүтүм чыгарган.

1861-ж. февралда Мала-хан өлкөнү кыдырып сапарга чыгып, жолдо Анжиянга кайрылат. Адатта хандын андай жүрүшүнүн ма-алында ар аймактын калкы өлкө башчысы өкүмдарга өздөрүнүн арыз-армандарын, көңүл өйүгөн көйтгөйлөрүн айтышчу. Алигиче Анжи-яндын акими болуп кала берген Алымбектин карасанатай душман-дары (табып Хаким-Кукнар баш болгон) ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ага жалган жалаа жаап, ханга ушакташкан. Аңсыз да ачуусун ичке катып, ылайыктуу шылтоо таппай аран жүргөн Мала-хан эми шашылыш Kokondogу ордосуна кайтып, Диван-Паннатка Алымбек датканы өтө коркунучтуу кылмышкер катары карман келүүгө буйрук берет. Бирок ордодогу анын ынак кишилеринин бири жамандыктын жакын калганын кабарлоого үлгүрүп, Алым-бек Гүлчөдөн ары качып кутулат [50]. Бир аз жыл мурда эле бий-лиkke келээрде өтөгөн эмгегин эсинен чыгарып, каары жанбаган хандан эч кандай кечирим болбосуна Алымбек датканын көзү же-тип көтөрүлүш баштоого бел байлайт. Көп өтпөй ал Алайдын аяк-башын жердеген адигине, мунгуш, ичкилик ж.б. урууларды түгөл күрөшкө көтөрүп чыга алды. Бирок күчтөр тен эмес эле. Kokondun дурус куралданган, жарак-жабдыгы арбын сарбаз, сыйпаларына са-лыстырганда аз сандагы анын жигиттери хандын аскерлеринин кы-сымына турштук бере алмак эмес. Буга көзү жеткен датка кийинче-рәэк Тенир-Тоонун ичкери жагына экинчи жолу конуш көрөт да убактылуу Нарындын төрүндө туруп калат. Ак -Талаа, Ат-Башы,

Нарын, Тогуз-Торону мекендерген саяк, сарыбагыш, монолдор, тынымсейит, черик, басыз ж.б. кыргыз урууларынын жол башчылары, Үмөталы, Ажы, Осмон сыйктуу чон манаптары ачыктан-ачык аны колдоорун билдиришкен жана карамагындагы калкы менен биргэ ага кошулушкан. Натыйжада ал зор таасирге ээ болуп хан бийлигине каршы кубаттуу кыймыл баштоо кудуретине ээ болот. Анткени Ормон-хандын көзү өткөндөн көп өтпөй ал түптөгөн өз алдынча кыргыз хандыгы кыйрагандан кийинки ич ара кагылышуулардан тажаган аркалык кыргыздардын түпкү мудөө-тилеги менен Алымбек датканын ой-максаты төп келген болчу. Анын үстүнө 1860-ж. февраль-май айларындагы орус отряддарынын Кемин менен Ысык-Көлгө алгачкы жүрүштөрүнүн маалында Адыл баатыр колго түшүп, сарыбагыш манаптары Үмөталы, Ажы ж.б. ички Тенир-Тоого жана Таласка сүрүлгөн эле [51].

Кырдаал кыйындап кеткендиктен Мала-хан аргасыздан жооплашууну улантуудан айбыгып, Алымбек датка менен жарашууга ашигат. Айлакер хандын элчилеринин айткан таттуу сөзүнө буга чейин далай жолу убадага турбаган улуктан жалкыган Алымбек датка ийиген жок. Алтурмак Мала-хан жиберген 40 элчинин өтүнүч кебин угуп кетирбей мейман туткун кылды. Акыры айласы түгөнгөн Кокон ханы Алымбек датканы колго түшүрүп келүү үчүн аркалык кыргыз айылдарына көп аскер жөнөткөн. Албетте аркалык агайынтуугандары датканы жалгыз таштамак эмес. Тоолук элет эли хандын аскерлерин тар кепчигайга камап талкалап, Алымбек датканы аман алып калышты [52].

Академик Б.Жамгерчиновдун жазғанына караганда айрым ийгиликтөргө карабастан Алымбек датканын абалы оор бойдон кала берген. Ал жалпы кыргыздардын бирдиктүү өз алдынча хандыгын кайра түзүүгө чара көрүп жол издеди. Ошондой асыл оюн аткарууга өз элинин мүмкүнчүлүгү аз, күч-кубаты жетишсиз экендигине көзү жеткендиктен ал Жети-Суудагы орус бийлиги менен байланыш түзүүгө аракет жасаган. Эгерде Кокон ханы катуулап кысып кирсе алардын жардамына таянууну көздөгөн жана дипломатиялык, саясий жактан колдоо көрсөтүүсүнөн үмүттөнгөн. Биз чон окумуштуунун акыйкат айтылган тыянағына кошулуу менен, анын эч калети жок айныксыз чындык экенин баса көрсөтүүнү туура көрдүк. Кезинде өзбек тарыхчысы Х.Бабабеков дагы жогоруда аты аталган академиктин оюна окшош тыянакка келгени белгилүү [53].

Алымбек датканын андай аракети тууралуу Батыш Сибирдин генерал-губернатору О.А.Дюгамель борборго жөнөткөн билдириүсүндө

мындай деп жазат: «Алымбек Ысык-Көл менен Кичи-Бухара (Чыгыш Түркстан – Θ.Т.) түздүгүнүн аралыгындагы Нарындын төрүндө көчүп-конуп жүрүүчү жапан тоолук кыргыздардын арасында калууну каалаган түрү бар жана алдын ала биз менен достук мамиле түзүп алып, ошол элдин көз каранды эмес башкаруучусу болгусу келген сыйктуу» [54].

Арадан көп өтпөй Мала-хан Бухара эмиринин жардамына таянып Заминге чейин жете келген Кудаяр хан жана Кокондун өзүндө жанданган коогаландар менен алагды болот да, Алымбекке карши аракетин убактылуу токtotot. Ал эми карөзгөй хандын кыянат кылкытaryнан көнүлү калган Алымбек датка ыңгайлуу кырдаалды колдон чыгарбай пикирлеш ордо кишилери кыргыз Кыдыр, түрк Кудайназар кыргыз-кыпчак Алымкул менен бирге козголон уюштурду. Кокон тарыхчысы Молдо Нийаз-Мухаммад Хокандинин жазганы боюнча 1862-ж. 24-февралда Мала-хан тындым кылынып, өспүрүм бала Шах Мурад такка отургузулган, анын алдында регент - аталыктын милдетин Алымбек датка аткарууга киришкен [55]. Алымкул Анжияндын, Кыдыр Маргаландын, Кудайназар Намангандын беги мансабын алат. Шералынын небереси, Сарымсактын уulu Шах Мурат хан көтөрүлгөн бул окуяны В. Наливкин 1862 -ж. мартаын алгачкы күндерүнө туура келет деп эсептейт. Бул күндер Алымбек датканын аброюнун асмандалап көтөрүлгөн учуру, хандыктын саясий аренасында Алтын казыктай жылдызы жаркырап, балбылдап жанган акыркы жениши, бакытка балкыган убагы болчу.

Жыл айланбай козголон уюштуруу көнүмүш адатка айланган ошол опурталдуу заманда Алымбектин ооматы узакка уланмак эмес. Айткандай эле андан жарым жыл өтүп-өтпөй атаандаш аскер башы Алымкул Кыдыр менен Кудайназардын көзүн тазалап, акыры Конкого Чотон пансат менен Айдаркулду жиберип Алымбек датканы жайлаткан [56]. Кийинки жылы ал Мала-хандын уулу Султан Сеидди хан жарыялайт (1863-ж. июнь). Коогаландуу ошол күндердө Кудаяр хан Канаат Шаа менен Бухаранын эмиринин жардамы аркасында убактылуу Конкого кайтып келген эле. Баш адашкыдай чаташкан ошол карама-каршылыктар, өз ара тентайлашуулар жана Алымбек датканын өлүмү жөнүндө Ала-Тоо округунун начальниги генерал Г.А. Колпаковский 1862-ж. 25-июлда Батыш Сибирдин генерал-губернаторуна мындайча кыскача кабар жиберген: «Кудаяр-хан бухаралык эмирдин колдоо көрсөтүүсүнүн аркасында женип, Малля ханды өлтүргөндөрдүн көбү өлтүм жазасына тартылды, алардын ичинде

абыдан атак-данктуу Алымбек дагы каратамандар тарабынан өлтүрүлдүү» [57]. Демек Алайдан чыккан айтылуу датка, Анжияндын акими, Кокондун ири мамлекеттик ишмери, баш вазири атаандаштыктын айынан 1862-ж. жайдын толугунда, өзүнүн мүнөзүндөй табият толуп-ташыган убакта андоосуздан мерт болгон экен да. Бул да болсо бири кем дүйнөнүн күбөсү, тагдырдын айныгыс буйругу менен шыбагасыдыр.

Алымбек датка жалан чон саясат менен алектенбестен, элини турмуш-тиричилигине ар дайым көз салып, чарбачылыктын ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү үчүн жан үрөп кам көргөн, ишти ийине жеткире жасаган иш билги ишкер жана жетик жетекчи болгону талашсыз. Анын мындай башкаларда жок өзгөчө касиеттери айрыкча Ажияндын акими болуп турган жылдарда ачык көрүндү.

Ал Анжияндын акимдигине дайындалгандан кийин турагын Ошко которгон. Ошондуктан Ош шаары XIX к. 30-жж. тартып Анжиян виластинин иш жүзүндөгү анык баш калаасына айланып социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүгү кенейген. Алымбек датка бөтөнчө курулуш иштерине көбүрөөк көнүл бөлүп, Ошту Орто Азиядагы башка калаалардын эч биринен кем эмес көркөмдүү шаарга айландырууга аракет жасаган, өзүнүн байлыгын аянбай кыйла каражаттарын сарптаган. Антпесе кыргыздын кылымдарды карыткан байыркы шаары жеткиликтүү өнүгө албай өзгө шаарлардан четтеги алыскы айыл сымал артта кала бермек. Алымбек датка мына ушуну туура түшүнүп, калааны ар тараптан өнүктүрүүгө кам көрдү.

Бул өнүттө кызыктуу маалыматтар М. Эркебаевдин аталган илимий-популярдуу макаласында арбын [58]. Ошол кезде Ош шаарынын орто жеринен жогортодон төмөн көздөй албууттанып ағып өткөн Ак-Буура дарыясы суу киргендө калаа калкынын ич ара карамы-катнашын кыйындатчу. Андыктан аймактын акими адеп иш баштаганда эле Ак-Буурага көпүрө салууга киришет. Анын мындай демилгесин шаардыктар жапырт колдоп чыккандыктан кыска убакытта 9 көпүрөнүн курулушу аяктайт. Негедир ал бир иштин санын тогуздан кемитпөөгө умтулчу экен. Менимче ал ата-бабадан калган 7, 9, 40 эсебин ыйык туткан эзелки ырасмыны көнүлүнө бек түйүп, элдик салт сынары сактаса керек.

Алымбек датканын алигиче элдин эсинде сакталып калган кийинки иши суу жетпеген дөңсөө, дын, кайрак жерлерге кыйгачтата арык тарттырып, суу чыгаруусу, ойдогу чөлгө каналдарды каздыруусу болду. Мааниси зор мындай ишти өзү колго албаса

калаанын барган сайын тез көбөйүп өрчүп бараткан калкын жана жанаша жайгашкан айылдарды өтө зарыл азық-тулук, тамак-аш менен камсыз кылуу кыйынга турмак. Ошондуктан тез арада элди жыйып Ак-Буурадан капиталдана туш-тушка 9 арыкты: Төлөйкөн, Жапалак, Жоош, Баргы (азыркы Жаннат арыгы), Баба (Увам арык), Анжиян, Сабай, Конурат, Кыдырша арыктарын каздырып, ага жумшалган бүткүл чыгымды жеке өзү чыгарган. «Аракет кылса берекет» дегендей көп өтпөй көргөндүн көзүн тойгузаар көк жашыл жайыктар көбөйдү, аштык айдалган аянтар арбып элдин пейли кенейди, жашылча-жемиш жер жайнап, мөмө-чөмөлүү бакдарактары бой тиреп өскөн чарбактар бүрдөп өнүктү. Айттор Алымбектин заманында Анжиян - Ош аймактары көркүнө келип, адамга ырахат тартуулоочу гулзарга айлангандай сезилген.

Адаттагыдай эле кырман толо жыйналган кызыл, жашылча жана мөмө-жемишин түшүмү коромжуга учурбай үнөмдүү болушун көздөп, өзү каздырган арыктардагы суу шар аккан эңкейиш жерлерге тогуздап тегирмен, ак жубаз (шалы актаган), май жубаздарды (пахта ж.б. майын тарткан) курдурат. Ошту өзү көргөн бөлөк чон шаарларга тенелгидей кооз, ирээттүү жана таза шаарга айландыруу максатында көчөлөрдү кенеңтирип түздөтүп таманына таш төшөткөн. Көчөлөрдүн четине жайы саратанда ачуу тийчү күндүн ысык алтабынан калкалаар саябандуу чынарлардын көчөтүн тикирит. Кийин көпчүлүктүн көз жоосун алган ошол дарактардын жанга жагымдуу жел аргы соккон көлөкөсүнө шаардыктар менен мында каттаган меймандардын бир нече мууну жан сергитип эс алды го. Атүгүл ал Оштон Анжиянга, Араван, Алай, Ноокат, Өзгөн, Кара-Сууга ж.б. жактарга кетүүчү кара жолдорду он-доткону маалым [59].

Чарбалык иштерден жана шаар курулушунан тышкary Алымбек датка маданий-агартуу иштерине, айрыкча аймакта жашаган ар түркүн элдердин сабаттуулугун арттырууга, илим-билимди кенири жайылтууга көп күч жумшап, андан эч нерсесин аяган эмес.

Ушул максатта ал өз доорунун талаптарына ылайык Ошто жана канатташ калаалар менен кыштактарда бир нече мечит, медреселерди курдурган. Алардын арасында XIX к. 50-жж. аягында Ак-Бууранын он жээгинде курулган Ак Медресенин атагы алыс-жакын аймактарга тез тарап, диний мүнөздөгү илим-билимдин анык борборуна айланат. Аталган медресени курууга сарпталган каражатты да датка өз эсебинен чыгарган. Эл арасында айтылып калган кабарга караганда Ак Медресе архитектуралык сырткы

келбети, көркөмдөп-шөкөттөлгөн оймо-чиймелери, адамды сүктандырган кооздугу жагынан Кокондогу хандын медресесинен эч кем калган эмес. Алымбектин медресеси дагы Кокондун башкы медресеси сыйктуу эле кызгылт түстөгү бышкан кирпичтен курулган. Анда дарскана, ханака (мугалим жашоочу бөлмө, үй-жай жана дервиштер, бечаралар учун чакан мейманкана – Θ.Т.), 28 худжра - бөлмөлөр боло турган. Ал бөлмөлөрдө үч мударис (насатчы - тарбиячы) жана 80 ден 100 гө чейин окуучу жашачу [60]. Медреседе бардар байлардан башка кедей-кембагалдардын 120 баласы билим алган. Алардын баардыгына Алымбек датка көзү тириүсүндө кайрымдуулук, камкордук кылып, кийим-кече, тамак-аш, акча-тыйын жана жатаканадан өксүтпөй жабдып турду.

Дарс окуучу дамбылда-мугалимдер дагы алыссы Бухара, Смарканд, Хивадан чакыртылган. Ошондой белгилүү аалымдардын бири Хаджимат-аалым Ак Медресенин алгачкы башкы мудариси болгон [61]. Окуучуларга диний мүнөздөгү билим бергенине кара-бастан Алымбек датка негиздеген бул медресе аймакта билимдүү адамдардын көбөйүшүнө, коншулаш өлкөлөр, элдер менен маданий алака-байланыштарынын кенейшишине өбөлгө түздү.

Алысты көрө билген Алымбек датка Ак Медресенин күндөлүк муктаждыктарын биротоло чечүү, зарыл каражаттар менен түбөлүк камсыз кылууну көздөп, жетиштүү өлчөмдө айдоо аянттарын жана чөп чабынды жерлерди атайлап Ак Медресеге арнап бөлдүрүп, вакуф катары менчиктеп бекитип берген. Бул өнүттө өтө маанилүү архивдик даректерди кезинде академик В.М. Плоских таап, илимий коомчулукту тааныштырып алкоого арзыгыдай жакшы иш жасаган болчу. Андагы кабарга караганда Алымбек-датка 1859-ж. өзү курган медресеге болжолу 1660 десятина же 1825 гектарга жакын жерди менчикке садага катары берген [62]. Болгондо да ал жерлер медресенин менчигине вакф-авлод-мураска өтүүчү ээлик сыпатында өткөн.

Конкреттүү тарыхий маалыматтарга ылайык XIX к. 60-жж. башына карата Алымбек датканын карамагына 10 мин танап (1825 гектардай) жер тиешелүү эле. Анын ичинен 5 мин танап жер (915 гектардай) эгин ж.б. маданий өсүмдүктөр айдала турган аянттар болчу [63]. Кийинчөрээк, 60-жж. биринчи жарымында Алымбек датка жана анын мурасчы балдары жаңы жерлерди сатып алып медресенин вакуфтук ээлигин кыйла кенейтишиптири[64].

Бөлөк Улуу инсандардай эле Алымбек датка дагы өнөрлүү кишилерди сыйлап колдоо көрсөткөн, өз айланасына ар дайым чыгар-

мачыл адамдарды топтогон. Атүгүл айтылуу Молдо Нияз Алымбек датканын көмөгү аркасында Орто Азиянын ири шаарларына, Кашкарга чейин барган, кыргыз жеринин кыйырын, дээрлик баардык аймактарын кыдырган, датканын өтүнүч-сунушу боюнча кыргыз урууларынын ата-тегин иликтеп, санжырасын тактап жазып чыккан. Андыйктан Алымбек датканы кыргыз элиниң байыркы бай тарыхын изилдөөгө, илим-билимдин, маданияттын өсүп-өнүгүшүнө көрүнүктүү салым кошкон алгачкы агартуучулардын бири болгон деп айтууга негиз бар.

Тарыхий маалыматтарга караганда алп акын Арстанбек Буylash уулу 16 жаштагы жигит курагында Анжиянга барып Алымбек датканын жанында бир жыл жүргөн. Алымбек датка акындын оозунан ыр төгүлгөн тубаса таланттын, чебер комузчулугун жорору баалап, чоң сый көрсөтүп анын айтканын аткарған [65].

Айтылган ойлорду жыйынтыктап аягында айтаар сөз, Алымбек датка кыргыз элиниң анык Улуу инсаны экени талашсыз. Анын коомдук - саясий ишмердүүлүгүнө көп кырдуулук, терен ойлонулуп жасалган иштер мүнөздүү. Ал алысты көрө билген кесөм жана акылман, абдан аяр сак саясатчы, кылдат дипломат, мыкты кол башчы болгон. Буга ал активдүү аралашкан опурталдуу окуялар күбө. Башка замандаш-атаандаш инсандарда жок өзүнүн артыкча касиеттеринин аркасында Алымбек датка адегенде Алайдын өкүмдары мансап-мартабасына, кийинчөрөк Анжияндын акимдигине, акыры Кокондун баш вазирлигине чейин көтөрүлө алды.

## ТИРКЕМЕ

1. Османаалы Сыдык уулу. Кыргыз, Шабдан тарыхы. //Кыргыз санжырасы, 160-бет; Тарих-и Шадмания. –Уфа, 1914. – 31-бет; Кыргызстан –Россия. История взаимоотношений (XVIII-XIX вв.). 157-бет; Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы, 2-китеп, 68-бет.
2. Кокандское ханство по новейшим известиям. //Военный сборник, № 7. - СПб., 1869. 89-бет.
3. Эркебаев М. Алымбек датка. //Кыргыздар. Т.3. 214-бет.
4. Омурзакова Т. Курманжан датка: Эпоха. Личность. Деяния. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Б., 1996. 3-бет.
5. Азиатская Россия. Иллюстрированный географический сборник. / Составители: А.Крубер, С.Григорьев, А.Барков и С.Чефранов. III издаание, Т-ва И.Н.Кушнерев и К. - М.:Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и К, 1910. 235-бет.
6. Эркебаев М. Аталган макаласы, 215-бет.
7. Кокандское ханство по новейшим известиям, 423-424-беттер.
8. Валиханов Ч.Ч. Очерки Джунгарии //Собрание сочинений., т.3. 352-бет; Записки о Кокандском ханстве. Т.3. 315-бет.
9. Военный сборник. № 4, 1877, 372-373-беттер.
10. Хасанов А. Аталган эмгеги, 161-бет.
11. Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара или шести восточных городов Китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 годах //Собрание сочинений, Т.3, 141-бет; [Черновой материал о восстании в Кашгаре в 1825 г.] //Собр.соч., Т.2, 320-бет.
12. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. - Казань, 1886. 125-бет.
13. Ошондо эле, 139-бет.
14. Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара..., 141-142-беттер; Описание пути в Кашгар и обратно в Алатавский округ // Собр.соч., т.3, 76-бет.
15. Азиатская Россия, 235-бет,
16. Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара..., 144-бет.
17. Абытов Б.К. Ош:факты, события и личности (новый взгляд на основе источников средних веков и нового периода) - Ош:2000. 149-бет.
18. Валиханов Ч.Ч. [Черновой материал о восстании в Кашгаре в 1815г.] //Собр.соч., т.2, 321-бет; [Черновой набросок о восстаниях в Кашгаре] // Собр.соч., т.2, 342-бет.
19. Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара..., 146-147-беттер; Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 143-бет.

20. Галицкий В., Плоских В. Старинный Ош. Очерк истории. - Ф.:Илим, 1987. 50-бет.
21. Абытов Б.А. Аталган китеби, 149-150-беттер.
22. Наливкин В. Аталган эмгеги, 154-бет.
23. Ошондо эле, 156-бет.
24. Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии XIX века (первая половина), 69-бет.
25. «Миротул-фтух», «Тарих-и-Джахан-нама»//Набиев Р. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент, 1973. 33-бет.
26. Перевод извлечений из Тарих-и Шахрухи Муллы Нийаз-Мухаммада Хоканди//Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск I. – М.: Наука, 1973. 233-234-беттер.
27. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 161-бет.
28. Куропаткин А.Н. Кашгария. Историко-географический очерк страны, ее военные силы, промышленность и торговля. – СПб., 1879. 133-бет; Кун А.Л. Некоторые сведения о Ферганской долине//Военный сборник, т.CVIII, №4, - СПб, 1876. 420-бет.
29. Ювачев И. Курбанджан-датха, кара-киргизская царица Алая // Исторический вестник. 1907, № 12. 964-бет.
30. Валиханов Ч.Ч. Описание пути в Кашгар и обратно в Алатавский округ //Собр.соч.,т.3, 78-бет.
31. Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара..., 187-бет.
32. Валиханов Ч.Ч. [Кашгарский дневник I] // Собр.соч., т.3, 30-34-беттер.
33. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 167-бет.
34. Бοοтаева Б. Кыргызы между Кокандом, Китаем и Россией. – Б.: Илим, 1995. 60-бет.
35. Кененсариев Т. Кыргызстандын Орусияга каратылышы. Тарыхты үйрөнүүчүлөр учун. – Б.: Кыргызстан, 1997. 93-бет.
36. Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханство. – Ф.: Илим, 1977. 164-бет.
37. Кокандское ханство по новейшим известиям //Военный сборник, №7 – Спб., 1869. 90-бет.
38. Валиханов Ч.Ч. Записки о Кокандском ханстве //Собр.соч., т.3, 318-бет.
39. Ошондо эле, 322-бет.
40. Валиханов Ч.Ч. Очерки Жунгарии // Собр.соч.,т.3, 352-бет.
41. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.105, оп.1, д.23.док.74.
42. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.4, оп.1,д.3688, 285-барактын арты.
43. Сапаралиев Д.Б. Этнополитическая история Оша и его окрестностей с XVIII до середины XIX в. – Б.:Илим, 1999. 137-бет.

44. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 188-бет.
45. Молдокасымов К. Алымбек датка – Кокондун баш вазири // Кыргыз Руху. 10,17-март, 1995-ж; Курманжандын көз жашы, 6-бет.
46. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.3, оп.1, д.83, 67-барак.
47. Перевод извлечений из Тарих-и Шахрухи Муллы Нийаз-Мұхаммада Хоканди //Материалы по истории киргизов и Киргизии, 236-бет.
48. История Киргизской ССР: С древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах. Т.2.-Ф.: Кыргызстан, 1986. 69-70-беттер; Галицкий В., Плоских В. Старинный Ош. Очерк истории. –Ф.: Илим, 1987. 52-бет.
49. Кененсариев Т. Кыргызстандын Орусияга каратылышы, 107-бет; Сулайманов Э., Кененсариев Т. Старинный Ош: путешествие в глубь истории. - КИАК КИ.- 1988. № 2. 76-бет; Өмүрбеков Т.Н., Чоротегин Т.К. Кыргыздардын жана Кыргызстандын жаңы доордогу тарыхы, 109-бет; Чороев Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы.-Б.: Кыргызстан, 2001; Абытов Б.А. Ош: факты, события и личности, 153-154-беттер.
50. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 192-бет
51. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.25, 329-барак; Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России, 183-184-беттер.
52. Өмүрбеков Т. Алымбек датка жана аркалық кыргыздар. // Все про Ош.: Вып.1: (Из материалов международной конференции «Ош на пороге XXI века: Из глубин истории в цивилизованное будущее». Ош 9-12 октября 1997 г.) - Ош., 1998. 64-65-беттер; Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп.1, д.25, 329-барак;
53. Бабабеков Х. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.). - Т., 1990, 80-бет.
54. Өзбекстан Республикасынын БМА.Ф.И.-715, оп.1, д.25, 329-барак;
55. Бейсембиев Т.К. «Тарих-и Шахрухи» как исторический источник. - Алма-Ата: 1987. 161-бет
56. Султаны Кенисары и Садық, 95-бет
57. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.-3, оп.1, д.167, 4-барак.
58. Эркебаев М. Аталган макаласы// Кыргыздар. Т.3, 216-219-беттер
59. Абытов Б.К. Выдающиеся деятели г. Ош (досоветского периода)/ / Ош и Фергана: археология, новое время, культурогенез, этногенез/ Серия «Ош-3000 и культурное наследие народов Кыргызстана» Вып.4.-Б.: Мурас, 2000. 11-бет.
60. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-19, оп.1, д.34947, 3-барак; д.33514, 14-барак.

61. Плоских В.М. Вакф медресе Алымбека//Страницы истории и материальной культуры Киргизстана (Досоветский период).- Ф.: Илим, 1975. 42-43-беттер.

62. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп .12, д.647, 5-барактар: Плоских В.М. Вакф медресе Алымбека// Страницы истории..., 42-бет.

63. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-19, оп.1, д. 34947, 3-4-барактар; д.33514, 13-14-барактар

64. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-19, оп.1, д. 36602, 7-10-барактар; д.33337, 39-40-барактар; д.34947, 2-8-барактар; Плоских В.М. Вакф медресе Алымбека// Страницы истории...; Киргизы и Кокандское ханство, 198-205-беттер

65. Арстанбек: Үрлар. / Жыйнектү түз. басмага даярдаган. Б.Кебекова.- Б.: КЭ Башкы ред., 1994. 156-158-беттер.

## *§ 2. Аскер башы Алымкул Аталаык Кокон хандығынын анык оқұмдары*

Элдик санжыра, баяндарда жөн гана Алымкул аталаып, ал эми жазуу жүзүндөгү тарыхий булактарда айтылгандай «Амир лашкар» - аскер башчы, «амирул умаро» - эмирлердин эмири эн жогорку мамлекеттик мансабына ээ болуп, кадимки Кокон хандығын иш жүзүндө хан катары бир нече жыл бийлеп турган қыргыздын дагы бир Улуу инсаны молдо Алымкул Асан бий уулу. Анын өмүрү қыска болуп, болгону 37 жашка - мүчөл жашына караган күлгүндөй жигит курагында «жоо бетинде» окко учуп шейит кетседе да, артында калган урпактары унуттай, элине қылган тоодой кызматын, эрдиктерин эч качан эстен чыгарбай қылымдар бою сыймыктанып айта жүрөөру анык. Чындығында эле Алымкул аскер башы Кокон хандығы ич ара бийлик талашкан тыныссыз күрөштөрдүн, эрки бош жана ач көз Кудаяр хандын өлкөнү баш аламан башкарған чолок саясатынын натыйжасында кыйрап жок болуу коркунучуна кабылганда жоопкерчилиги жогору өтө оор милдетти өз мойнунда алып, эч тайманбай, тайсалдабай элдин жүгүн көтөрдү. Ал ошонусу менен Улуу, улут сыймыгы. Аны биз эч нерседен жалтактабай, тартынбай эле өз мезгилиндеги иш билги чон реформатор мамлекеттик жетекчи катары караганыбыз абзел. Болбосо Кокон хандығынын тарыхында анчалык көп ишти, мамлекеттин түпкүлүгүн ойлогон олуттуу өзгөртүүлөрдү ага чейин кайсыл өлкө башчысы, хандардын кимиси жасады эле. Бекеринен Кокондун четки чепте-

рин, калааларын четинен каратып алууну көздөгөн жоосу М.Г. Черняев сыйктуу орус генералдары анын өз өлкөсүнүн коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчтүү, мамлекеттик жана аскердик тартилти чындоо өнүтүндөгү иштиктүү аракеттерин жогору баалап, аны Кокон хандыгынын «анык иш жүзүндөгү башкаруучусу», «табиятынан туласа ишкер», чапчан, кайраты күчтүү каршы жоо, кол башчы, «хандыктын алдуу-күчтүү, кайраттуу коргоочусу» - деп аташпаса керек.

Алымкул аскер башынын кыска бирок мааниси терең окуяларга бай өмүрүнүн урунтуу учурларын, мамлекеттик жана аскердик ишмердигинин негизги этаптарын чагылдырган ар түрдүү тарыхий булактар арбын. Алардын арасынан эң маанилүүсү аталаыктын замандашы, ордодогу салтанаттуу аземдерди башкаруучу кызматкер (шыгавул) жана катчы (мунший) молдо Юнусжандын калемине таандык кол жазма. Шарттуу түрдө «Амир лашкар Алимкул тарихи» аталган бул кол жазма Өзбекстандын Илимдер Академиясынын Чыгыш таннуу жана кол жазмалар институтунда сакталып турат. Аны өзбек окумуштуулары Р. Шамсутдинов менен П. Равшанов 1997-ж. араб жазуусунан азыркы өзбек жазуусуна которуп жарыялашкан. 1999-ж. ал кол жазма кыргыз тилинде жарык көрдү. «Алымкул Аталаык» деп аталган бул тарыхий-булакнаамалык бейненин түзүүчүсү таанымал окумуштуу Т. Кененсариеv.

Автор өзү айткандай кол жазма толук түрүндө 1902-ж. Алымкул аталаыктын уулу Шермухаммад мырзанын суранычы боюнча жазылган. Ал коз жазмада баяндалган окуялардын көбүн өз көзү менен көргөнүн, көрбөгөндөрүн аскер башынын аты аталган баласынан сурал алганын ачык айтат. Айта кете турган бир жагдай, молдо Юнусжан өз эмгегинин кыскача вариантын XIX к. 80-жж. орто ченинде эле жазгандыгы. Анткени ошол кезде Сыр-Дарыя областык статистикалык комитеттин анык мүчөсү Е.Т. Смирнов Ташкентти орус аскерлери басып алганга чейинки мезгилдеги Кокондогу окуялар жөнүндө тарыхий малыматтарды көбүрөөк чогултуу максатында калаадагы кат-сабаттуу адамдарга кайрылып, көргөн-бигендерин жазып берүүнү өтүнгөн. Ошондо Ташкенде жашап турган мурдагы Кокон бийлигинин учурундагы хан сарайдын катчысы молдо Юнус бул ишти аткарууга киришип, көп өтпөй он беттен кем эмес кыскача баян жазып келген. Е.Т. Смирнов кол жазманы өзбек тилинен орусчага которуп, өзү басмага даярдаган «Султаны Кенисары и Садык» аттуу султан Ахмет Кенесариндин биографиялык очеркине тиркеме түрүндө киргизет. Асыресе китептин негизги бөлүмүндөгү султан Садыктын Ташкентти Черняев тартып ал-

ганга чейинки аскердик ишмердиги тууралуу баянда да аскер башы Алымкулдун кол башылык өнөрүн даана көрсөтөөр кызыктуу кабарлар өтө көп.

Ушул жана башка тарыхий маалыматтарга караганда Алымкул 1829/1831-ж. Фергананын төрүндөгү Анжияндын Коргон-Төбө аймагындағы кыргыздын кыпчак уруусунун Таштак айылында туулган. Атасы Асанбай ошол айылдын айланасын жердеген кыргыз – кыпчактардын бийи эле [1]. Бул жердеги кийин канат-бутагы жайылып кенейип-чоңойгон чоң кыштак азыр Насирдин Исановдун ысмын алып жүрөт. Аскер башы Алымкулдун агайин-туугандары, кийинки урпактары да азыркы учурда ушул айылда турушат. Ага жакын жайгашкан азыркы Коргон-Төбө кыштагы Өзбекстан Республикасынын Анжиян облас-тындагы Жалал-Кудук районуна карайт.

Алымкул Аталыктын урпактары айткан кабарга караганда анын чоң атасы Эркул, бабалары Жамғырчы (Стамкул 2-аты) Калыгул, Эркесары, Кенесары, түпкү атасы Шырдакбек жеринен эл бийлеген тектүү тукум болгон. Энеси Шаарбан (Шахрбону биби) Кокон шаарынын түштүк тарабындагы тоолорго жакын кыргыздын Нойгут уруусуна тиешелүү Бужум - Баткен айылында мал-жандуу, айланы-тегеректеги элге кадыр-барктуу бардар үй-бүлөдө төрөлгөн. Ал жердин азыркы административдик-аймактык бөлүштүрүү боюнча Баткен районуна кирээри айтпаса да түшүнүктүү. Шаарбан апанын түпкү теги жогоруда айтылган урпактарынын эскерүүлөрүнө ылайык Жаныл мырзага барып такалат [2].

Өз атасы Асанбайдын, таята, тагаларынын короо толо кой-эчкиси, үйүр-үйүр жылкысы, бадага кошкон саны оголе арбын үй-өгүздөрү боло турган. Анын жалгыс жатындаш бир тууган эжеси болуп, жетимдик мүшкүл иш башына түшкөн жаш бала чагында үйрүлүп түшүп канатына калкалап каралашкан. Анткени Алымкул эки жашка келгенде атасы Асанбай бий көз жуумп, энесинин колунда калган. Кийинчөрөэк аны менен апасын таякеси молдо Дос акун айылына – Бужум-Баткенге көчүрүп кетип, алты-жетиге толгончо каралашып, ага диний мүнөздөгү башталгыч билим берет. Ал өзү аймактагы абдан сабаттуу, билимдүү чоң молдо, такыба киши болчу. Көп өтпөй энеси экөөнү атасынын жакын туугандары ар-намысты ойлоп Анжияндын он капшытын-дагы анчейин алыс эмес Таштак айылына кайра көчүрүп алышкан. Аймактагы байтакты чоң калаа Анжиян айылына абдан чукул тургандыктан идирактүү өспүрүм бала өзү каалап калаага каттап, Анжияндын Акмечит медресесинен эки жылдай окуусун

улантып билимин терендетет. Андан соң Коконго барып, ошол доордогу илим-билимдүү мугалимдердин бири Магзум Ажы мырза дамбылда Аяз Магзум уулунун колунда туруп, дагы көп окуп көптү билген, кат-сабатын андан ары байытып өнүктүрүп, илимди өздөштүргөн. Ал ангыча убакыт учкан күштай тез өтүп, 18 жашка чыкканда, бойго жеткен өрттөй өткүр жигит курагында бир тууган жездеси Тагайкул датка жанына алып баш-көз болот, таалим-тарбия берип аскер ишине аралаштырат, ар кыл өнөр үйрөтөт [3]. Ал кезде Коконду Кудаяр хандын кайнатасы Мусулманкул минбашы-аталык тейлеп, кыпчак жана кыргыз-кыпчак урууларынын ооматы, келкели келип турган чак эле.

Адатта чыгыштан Кашкар аймагындагы Кызыл-Суудан тартып батышта Фергананын чордонуна чейинки чоң чөлкөмдү мекендеген кыпчак уруу-уруктары жоолашкан жоого жемин жедирбegen, жортуулга бышкан тубаса жоокер, намысқөй жана эркиндикти сүйө билген эр жүрөк эл келишкен. Үсөйүн ажынын жазгагы боюнча ичкиликтөрдин сол канатына кириүүчү «кыпчактар негизинен кыпчак, найман, тейит, кесек деп төрт чоң урууга бөлүнүп, булардын ичинен да бир нече майда уруулар тараплат. Кыпчак 7 урууга, Тейит 9 урууга, Кесек 12 урууга бөлүнүп таралат»[4]. В. Наливкин Ферганалык Кыпчак уруктарынын эң башкылары болуп бешөө: Кулан, Ульмас, Илятан, Яшик, жана Жети-Кашка эсептөлөрөн баса көрсөткөн. Ошол эле сол канат ичкиликтөрдин нойгут уруусунун чакан топтору XIX к. орто ченинде тектеш «бир тууган кыпчактарга» коншу, алардын батыш тарабында, Сох өрөөнүндө жашашкан [5].

Архивдик даректердеги маалыматтар боюнча XIX к. 60-70-ж. кыргыз-кыпчак уруу-уруктары Исфара, Сох аралыгында [6], Кара-дария-Нарын: Эки суу арасында жашашкан. Алсак андай архивдик документтердин биринде мындай деп жазылган: «Эки - Суу арасындагы аймактын калкы кыпчактардан, кыргыздардан жана сарттардан турат. Кыпчактар ушул жердин бардык тарабында жашашат жана көбүнчө өзүнчө коргондорго отурукташат. Орточо же чоң кыштактарда алар сарт калкына кошулуп жашашат. Кыпчактар...сарт-чордондорунда албетте үстөмдүк кылышат. Кыпчактар отурукташкан сарт кыштактарынын өтө маанилүүлөрү төмөнкүлөр: Чужа 200 короо; Тода 350 короо; Хак Кулабад 150 короо; Лугумбек 200 короо; өзгөчө мааниси бар Байтак (Пайтак) 800 короо; Минтут 250 короо; Кокон-кыштак 500 короо; [7]. Мындан тышкary кыпчактар Биш-Кепе, Урганджа, Мин-Тут, Медресе-автоба-

чи, Күркүрөө, Кашкар-кыштак, Чангир-ташта, Ходжабатта (Тода-Х-та?), Испаскен, Масы, Яңғыз-бак, Базар-Коргон, Үч-Коргон ж.б. кыштактарда турчу [8]. Кыпчактардын көбү бөтөнчө Байтотко жа-кын топтолушкан. Нойгуттардын чакан уруктары ал кезде Сох суусунун төрүндөгү тоолуу жерлерде жашашканы да ошол даректе жазылып калыптыр [9].

Кезинде орус генералдары кыпчактарга мындайча мүнөздөмө берген экен: «Кыпчактар менен кыргыз-кыпчактардын тынчы жок жана жоокерчиликтуу руху, алардын бекем баш кошкондугу (спло-ченность) аларга Kokon хандыгында артыкчылыктуу абалды камсыз кылган. Алар хандыктын тагдырын чечүүгө дооматтарын коуп аны ачык айтышчу жана күрөшке такай өздөрүнүн даяр турган-дыгы менен укуктарын коргой алышчу, адатта анда женишке же-тишчу. Кыпчактардын согуштук жагдайдагы мааниси ошондой эле Бухара менен көптөгөн согуштардын убагында байкалган. Эмир адатта чон күчтөрдү алып келчү жана кыйынчылыксыз эле хандыктын чон белүгүн ээлеп алчу, бирок эч качан анда бекемдөле алчу эмес, бухаралыктардын күчү акыр аягында кыпчактарга урунуп таш талканы чыкчу. Алардын чаалыкпас чыдамкайлыгына, өжөрлүгүнө жана эр жүрөктүгүнө Эмирдин алы-күчү жеткен эмес» [10]. Менимче бул кыпчактардын кыял-жоругуна, көз каранды эместики көздүн карегиндей сактоо учун эч нерседен жалтанбай кармаша билген баатырдык башкы касиеттерине берилген эң бир акийкат мүнөздөмө, калыс баа десек күп жарашат. Ал эми мын-дай элден Алымкул аскер башы сыйктуу көй кашка көк жал баатырлардын, калкынын кызыкчылыгын туу тутуп, керек болсо Ата Журттун эркиндиги учун жан кыйган Улуу инсандар чыгаары мыйзам ченемдүү көрүнүш эле.

Алымкул аталақтын агайын туугандарынын арасында айтылып жүрчү аңыз кептерге караганда ал 14 жашынан тартып балбан күрөшкө түшүп, көпчүлүккө тааныла баштаган. Ал эми 16 жашында Kokon хандыгынын атчан аскеринде (сипай) кызмат кылууга киришип, эки-үч жылдын ары-бери жагында 10 башыдан 100 башыга көтөрүлөт [11]. Адегенде ал хандыктын кызматкерлеринин ичинен Кожо-раис менен жакындашып, билимдүүлүгү билингенде мамлекеттик майда кызматтарга тартыла баштаган. Өзүнө жүктөлгөн иштерди так аткарғандыктан аймактын калкына тез арада таанылып Коргон-Төбөгө өз атасынын ордуна бий болуп дайындалат. Бирок көп өтпөй калкынын камын көрүп, ак эмгеги менен кадыр-баркка ээ боло баштаган жаш бийди ичи тар көрө албаган адамдар

да табылды. Ошондуктан ал андайлардан өзүн өйдө кармап, өрүшүн кенейтүүгө, кысталышта өбөк-жөлөк болоор ынак дос-тамыр күтүүгө умтулган. Ангыча тагдырын буйругу менен ханзаада Мала-бекке ке-зикти. Ал айрым бир жылдары Маргаланда, кийин 1853-ж. тартып бир аз убакыт Ташкенде аким болуп турган.

1856-ж. Кудаяр хандын ииниси, мындан бир аз убакыт мурда-раак Анжиянга аким болуп дайындалган Сопу-бек уулун сүннөткө отургузаар той өткөрүп, тойго ханды, ага-туугандарын жана өлкөдөгү мансап-марtabалуу, аттуу-баштуу кишилерди чакырган [12]. Арий-не андай атактуу ханзаданын тою ата-бабалардан калган ырасмы-ат оюндарысыз өтмөк эмес. Анан калса Шералы хандын балдары кыр-гыз жеринде төрөлүп, жигиттерди аскердик өнөргө, чапчандыкка үйрөтөөр таякелеринин оюн-зоокторуна өспүрүм кезинен көнүшкөн. Алымкул дагы айылынан байгеге чапчу күлүк атты алып Анжиян-дагы ошол тойго келген. Той учурунда ал өзүнө куракташ ханзаада Мала бек менен таанышып мамиле түзөт. Кийин ханзаада анын курчтугун, өткүрлүгүн, тунук акылын жактырып өзүнө жан-жөкөр кылып Kokонгo чакыртып алат [13].

Ал эми молдо Юнустун чыгармасынын XIX к. 80-жж. жазыл-ган кыскача вариантында Алымбек менен Малабектин адепки жо-лугушуусу, жакындашуусу мындайча сүрөттөлгөн: «Малабек... Кудаяр хан менен уруш баштады, бирок женилип калып бухаранын чегине кире качты. Эмир Насрулла ага эч кандай көнүл бөлбөй аны Самарканга калтырды, ал Кудаяр хан ага туугандык боорукерлик кылып Kokонгo кайтууга улусаат бергиче кемситилип жашап турду. Мала-бек Kokонгo кайтканда анын мурдагы кишилери, Кудаяр хандын каарына калуудан коркуп, ага кызмат кылбай калышты, андыктан ага бул мезгилге чейин белгисиз адамдар нөөкөр боло баштады; андай адамдардын арасында Малабекке молдо Алымкул да кызматка өткөн [14].

Ага-ини ханзаадалар Кудаяр-хан менен Мала-бектин акыркы чатагына Ташкенттин жаңыдан дайындалган беги Мырза Акмат-тын зыяндуу иштери, ага Кудяр-хандын колдоо көрсөтүүсү себеп болду Болжолу 1856-ж. (Ч.Валихановдун ою боюнча 1855 ж.) Малабек Бухарадан кайтып келген кезде Мырза Акмат Ташкент вилае-тине караштуу калктан алынчу салыктын өлчөмүн көбөйтүп, зор-дук-зомбулууга күчөгөн эле. Мисалы, ал салыкты төлөй албай карызы көбөйгөн казактардын майда балдарын өзбек байларына кул-дукка сата баштайт. Буга нааразы болуп кыжыры келген казактар 1857-ж. көтөрүлүшкө чыгып Олюя-Атада Мырза Акмат баш болгон

Кокондук салыкчы, элбеги, ылгалыларды камашат. Көтөрүлүш көп өттөй Пишпекке чейинки кенири аймакка кулач жайып, казактар менен кыргыздар 5 пан sat баштаган кокондук кошуунга удаа-удаа оор соккуларды урушту. Кошуундары кыргынга учурал, Олуж-Ата чебине коргологон Мырза Акмат Мир-Сабыр бийди Коконго шашылыш жөнөтүп хандан тез жардам сураган.

Ошондо Кудаяр хан Олуж-Атада көтөрүлүшчүлөрдүн курчоосунда калган Мырза Акматты куткаруу үчүн ал тарапка Мала-бек менен Шадман-коожо башкарған кошуунду жөнөтөт [15]. Ч.Валихановдун маалыматы боюнча Мырза-Акмат казактардын бир нече ардактуу бийин дарга асканда анын таш боордугу жана башка көрсөткөн кордуктары жанына баткан карапайым калк ага баш ийбей Олуж-Атаны, Чимкентти ж.б. коргондорго кол салып курчашкан. Кокон ханы ишти жеринде иликтө үчүн Малабекти Ташкентке жөнөтөт. Ал казактардын жол башчыларын сыйлык-сапаа кабыл алып, алардын күрөшкө чыгышынын себептерин тактап сураштырат. Казактар Мырза Акматтын ар кандай зордук-зомбулуктарынан запкы тартып азап чегишкенин айтып, андан куткарууну талап кылышты, болбосо кайрадан колго курал алып күрөштү улантышаарын ачык айтышты. Малабек Коконго кадыр - барктуу казактардын бийлерин жөнөтүп, аларга хандын өзүнө кайрылууну, Мырза-Акматтын чектен чыккан мыйзамсыз иштерин ага айттууну сунуш кылат. Ал эми ач көздүгү, аксымдыгы Мырза-Акматтан ашып түшпөсө эч кем калбаган Кудаяр хан беймаза элдин арыз-арманын уккандын ордуна элге жек көрүндү бекти Коконго ардактап чакыртып алып минбашы дайындалы. Хандын мындай ақылга сыйбаган иш-аракети, тийиштик кылгандай чечими Малабектин намысына тийбей койгон жок. Малабек ақыркы убактагы Кудаяр хандын жосунсуз жоруктарына, Кытайдан кабаанак дангыттарды алдырып иттерди кабыштыруу, кочкор сүзүштүрүү, короз кармаштыруу д.у.с. менен алагды болуп, мамлекеттик ишке маани бербей калганына, бир жумада 17 кызга нике кыйдырганына, казнаны оюна келгендей чачканына элдин нааразы болуп дүрбөй баштаганын байкаган соң жанындагы Алымкул баштаган ишеничтүү жан-жөкөр нөөкерлөрү менен жашыруун Анжиянды карай жолго чыгат [16]. Ордодогу окуялардын андан аркы өнүгүшү иштин буга чейинки тиешелүү бөлүмдөрүндө айттылган.

Кошумчалап айтаарыбыз молдо Юнус кыскача баянында Малабектин 1858-ж. бийликке келишинде Алымкулдун ролу зор экенин баса белгилеген. Анын жазғанына караганда Малабек Алым-

кулдун кенеши боюнча Кокондон Анжиянга жөнөгөндө адеп түз Ошко кайрылат. Жолдо ал бир нече күн кыргыз Полот парваначынын айылында туруп калып Сейитбек датка жана Алымбек датка баш болгон кыргыздын мыктылары менен байланышат. (В.Наливкин ханзаада Гүлчөгө чейин келген деп жазат). Молдо Алымкул демилгени колго алып өзүнүн кыргыз-кыпчак агайин-туугандарын, алардын билермандарын Малабекке колдоо көрсөтүүгө, аны хан кетерүүгө көндүрөт. Акыры Ошто кыргыздардын, кыргыз-кыпчактардын мыктылары жыйналып кенеш куруп бүткүл отуз уул, тейит жана ичкилик Малабекке баш иие тургандыгы тууралу убада бекитишет. Бир катар даярдыктарды көрүп, көп сандаган кошуун куралган соң алар Коконду көздөй жортуулга жөнөштү [17]. Бул кезде Бухара эмири Насрулла Оро-Төбөнү басып алып, Ходжентке чабуул койгон эле. Ошондуктан Кудаяр хан аскеринин кыйла бөлүгүн ошол калааларга жөнөтүп, иниси Малабектин жолун тоороого алы келбей мүмкүнчүлүгү тарый түшкөн получу. Мурдагы бөлүмдөрдө кеп болгондой Саманчыдагы салгылашууда женилүүдөн соң Kokонго кире качып 20 күн камоодо калган Кудаяр хан акыры Бухарага кетип, Малабек чөн салтанат менен такты, таажыны ээлеген эле. Дал ошол күндөн тартып Алымкулдун өмүр жолунда жаны мезгил башталат.

Баардык мамлекеттик маанилүү, түйүндүү маселелер чечиле турган хан ордосунан орун алып, өлкөнүн саясий турмушундагы орчуунду окуялардын такай чордонунда болуусу анын көп нерседен көзүн ачып, коомдук-саясий көз караштарын байыткан, эл бийлөөнүн татаал сырларын үйрөнүүсүнө, мамлекеттик ишмер катары калыпта-нуусуна ыңгайлуу шарт түзген. Акырындап ал борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик башкаруунун ишке ашырылышынын абалын, ыкмаларын жана өзгөчөлүктөрүн өздөштүрөт, кетирилген кемчиликтөрди иликтеп тактай баштайт. Анткени темирдей эрки бекем Алымкул өз алдына ар дайым өтө бийик, чөн максаттарды көё билип, аларды келечекте сөзсүз ишке ашырууга умтулган. Кийин анын чымырканган кайраттуу аракетинин акыбети кайтып мамлекеттик бийликтин өзү энсеген эн бийик сересине жете алды. Бирок ага чейин хандыктагы бийликтин бир катар баскычтарын басып өтүүгө туура келди.

Кокондо хан жарыяланган соң Мала-хан Алымкулду адегенде зинбардарлык кызматка дайындайт, андан көп өтпөй ага миражур наам-даражасы ыйгарылат. Анткени андан бир кыйла атак-данктуу ак соөк кыргыздар, кыргыз-кыпчактар турганда ага алардан өйдерөөк чин ыйгаруудан айбытып ыйбаа кылган. Кийинчөрээк Мала-

хан Ташкентке жөнөгөндө Алымкулду жанына ала кетип, ал жерде тажик мырза Даulet-бийдин кызына өзү куда түшүп аны үйлөндүрөт. Андан соң Мала-хан Коконго кайтып келип Алымкулду пансат-башлыкка көтөрүп, аны Чустун акимдигине дайындайт. Бирок эн жакын кишиси катарында аны ордодон алыска кетириүүнү каалабай өз жанына алып калган. Көп өтпөй Алымкулга хандын ишеними ого бетер артып аны ордо калаадан анчалык алыс эмес, мамлекеттеги мааниси өтө зор Маргалан вилаетине аким кылды [18].

Ал эми 1862-ж. 24-февралда кыргыз, кыпчак бийлери Алымбек датка, Алымкул, Кыдыр-бек, Кудайназар датка, Шадман кожо мундуз Дос ж.б. ордодо уюштурган козголондун натыйжасында Малахан өлүп, анын агасы Сарымсактын<sup>15</sup> жаштагы уулу Шах Мурат (демек кээ бир эмгектерде айтылып жүргөндөй жээни эмес, иниси) хан көтөрүлгөндө Шадман кожо минбашылыкка, Алымкул Анжияндын акимдигине, Кыдыр-бек кыргыз анын ордуна Маргаланга, Кудайназар-түрк Наманганга аким болуп дайындалышат. Алымбек датка хандыкта кадыр-баркы артып, таасири ого бетер асмандап жогорулап, ага каршы кезектеги козголон уюштурулгучу, каргашалуу тагдырга кабылгыча баш вазирик кылып турду [19].

Ушундай опурталдуу кырдаалда кыйла жыл илгери Кокондон куулган Кудаяр хан Бухара эмиринин активдүү жардамына таянып хандык такты, таажыны кайрадан ээлөө үчүн күрөш баштаган болчу. Ага Ташкенттин беги Канаат Ша колдоо көрсөтүп, Букарага атايын 9 киши чабарман жиберип Ташкентке чакырткан. 1862-ж. март айында Кудаяр Ташкентке келип Канаат Ша тарабынан хан жарыяланды. Ошондо Шах Мурат-хан жан-жөкөрлөрү, кошуундары менен Кудаяр ханга каршы күрөшүү үчүн Ташкентке жөнөйт. Бул жортуулдун алгачкы учурунда Алымкул хандыктагы Кыдырдатка, Кудайназар-датка, Минбай-датка, Сейитбек-датка менен бир катардагы или аскер башчылардын бири болсо, аягында анын тагдыры кескин өзгөрүп, мансап-марtabасынын өйдөлөшүү, бийлигинин бийиктеши үчүн кеңири жол ачылды. Анткени ошол кезде кол башчы, акимдердин арасында атаандашуу күч алып, ордодогу саясий тирешүү кыргыздар Алымбек датка, Кыдыр датка, түрк Кудайназар датка, кыпчак Идрис Али паңсаттын тыңдым кылышы менен аяктаганы маалым. Кокон тарыхчысы Молдо Нийаз-Мухаммад Кокандинин «Тарих-и Шахрухи» аттуу чыгармасындағы маалымат боюнча 1862-ж. июль айында Кокондо Алымбек датканы каршылашкан тарап атайын жиберген Чотон өлтүргөн. Ушуга окшош кабарды Белек Солтоноев да жазганы белгилүү [20].

Кыргыз, кыпчактын мен кыйын деген жол башчылары ушин-тип ич ара кырылышып жатканда Бухара эмири Музаффар Эддин Кудаярга жардамдашууну шылтоолоп көп кошуун менен небактан берки эки хандыктын ортосундагы чыр-чатактын башы, талашка түшкөн чектеш калаа Оро-Төбөнү ээлеп, андан аркы Нау чеп-калаасын камаган.

Науга Ташкенден Канаат-Ша камдап берген кол менен Кудаяр хан тынбай жол жүрүп тез убакытта жете келип, Бухара эмирине кошулат. Мында бир нече күн туруп кошууну тыныккан сон эмир Музаффар шаар башчысы Якуббек каршылык көрсөтпөй багынып берген Ходжентке кирип, ал жерден Кудаярды Коконго жөнөттү.

Айтмакчы Шах Мурат Алымкул аскер башы баш болгон 14 мин жоокер менен Ташкентти 53 күн камап туруп Бухара эмири Оро-Төбө, Ходжент тараптан кол салганда ооругун коргоо үчүн Ферганага кайтууга мажбур болгон эле [21]. Бирок Кудаяр хан озунуп Коконго Шах Мураттан мурдараак жетип ордону ээлеп алганга, шаардыктарды ага каршы тукурганга ұлғұрду. Натыйжада Шах Мурат катуу каршылыкка кабылып ордо шаарга кире албай артка тартты. Анын артынан жеке өзүнө караштуу 2000 жигити бар Алымкул кол башчы да Анжиянды бет алып кыргыз, кыпчак айылдарын көздөй жөнөдү. Шах Мурат хан далай күн дайынсыз болгондо аймактагы калайык калк Алымкулду туу тутуп, ақырындап анын айланасына бир нече мин куралданган киши чогулат. Алымкул менен Таластык (Чаткалдык) кыргыз Сарымсак бий кол башчылык кылган көтөрүлүшчүлөр көп өтпөй Анжиянга чабуул кооп, шаарды ала албай Ассакеге кайтышты [22]. Кудаяр хандын колу менен Алымкулун аскеринин ортосундагы чечүүчү салгылашуу Ассакеге жакын талаада өтүп кыргыз, кыпчактар кокондуктарды кыйла жерге чейин сүрүп барышат да, Кува кыштагынан Кудаяр ханды алааматтан аман калган аз сандагы кошуунун кошо айланта курчап алышат. Ханды камалоо дээрлик бир айга созулуп, туш-туштан улам агылып келе баштаган элдин эсебинен Алымкулун аскеринин саны күн санап арбып бара жатты.

Ал эми Бухара эмири убактылуу Коконду ээлеп алат да, бирок Алымкулун күч алышынан жана эмирдин аскерлеринин ээн баштыгына нааразылыгы күчөгөн жергиликтүү элден чочулап 1862-ж. күзгө жуук Оро-Төбө аркылуу өз өлкөсүнө кайтты. Ошондон кийин ордо калаа бирде Алымкулун, бирде Кудаярдын колуна өтүп турду. Мындан тышкary ал мезгил-мезгили менен Анжиянды, Минбай-кыпчак Чартакты, Сарымсак бий Наманганды жана Касанды

камап, Наманган, Төрө-Коргон, Чуст шаарлары, алардын айланатегеретесиндең кыштактар кыргыз, кыргыз-кыпчактардын карамагына өткөн. Ошол эле мезгилде Алымкул аскер башынын көртсөтмекенеши жана талабы боюнча Исфара менен сохтук кыргыздар көтөрүлүшкө чыгышып, Алымкулдун ынак досу кыргыз Табалды Үч-Коргондун калкын ханга карши козгойт [23].

Ошондо айла-амалы, аргасы түгөнүп, заманаусы куурулган Кудаяр хан энеси Жаркын-Айымды үйрөнгөн адаты боюнча эки ирет удаа-удаа Бухара эмирине элчиликке жөнөтүп, кыйроодон аралжы болуп аман алып калууну өтүнгөн эле. Ал ангыча Анжиян менен Маргаландын, экинчи ирет Намангандын шаар калкы Алымкулга калаалардын дарбазасын ачып берди, бүткүл Сыр-Дарыянын он тарабына анын таасири тарап, андагы айыл-кыштактар түгөл Алымкулдун карамагына өттү. Бул 1862-жылдын күркүрөгөн «бере-келүү» күзү, Алымкулдун зоболосу оболоп ооматы жүргөн кези эле. Дал ошол жылы август айынын аяты – сентябрдын башында ал баардык кыргыз урууларына бир катар алгачкы чакырыктарын жөнөтө баштаган. Чакырыктар кыргыздарды Кудаяр ханга баш ийбөөгө, жер-жерлердеги кокондук коргон, сепил-чептерге кол салууга жана жек көрүндү ханга жан тарткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн көзүн тазалоого үндөгөн [24]. Анын мындай жалпы кыргыз урууларынын башын бириктириүүнү көздөгөн жигердүү ара-кети кийинки 1863-ж.айрыкча күч алат.

1862-жылдын күз айларындағы Кудаяр хандын кошуундары менен айкаштарда Алымкул аскер башыга Алибай датка, Хал датка, Жумабай, Мамбет, Мырзабек, Ташбек ж.б. бийлер жол башчылык кылган кыргыз, кыпчак уруулары активдүү колдоо көрсөтүштү [25]. Алымкул карапайым калктан эч нерсесин, атабабасынан калган жеке өзүнө таандык «таман акы, мандай тери менен тапкан дүнүйө-мүлкүн аяган эмес. Бар байлыгын, баардык күч-кайратын элинин керегине жаратууну, бөтөнчө аскерин, кызматкерлерин жарак-жабдык, кийим-кече, азық-түлүк, ат-көөлүктөн өксүтпөй өз убагында жабдып турууну башкы парзы катары карап, бул милдетти көңүлүнө бек түйгөн.

Болжолу 1862-ж. күзүндө өзү күбө болгон ушул өнүттөгү Алымкулдун бир жолку жоомарттыгын молдо Юнусжан тан калуу менен мындайча сүрөттөйт: «Аскер башчы менен Шадман кожо Анжиян уездинин (эмгек 1902-ж. жазылгандыктан административик-аймактык бирдик-уезд түшүнүгү колдонулган – Θ.Т.) Таштак кыштагындағы Алымкулдун үйүнө конушту. Аскер башчы кырк-элүү мин на-

кта тенге алып чыгып Минбашынын (Шадман кожо минбашы эле – Θ.Т.), мамлекет ишмерлеринин алдына коюп: «Азыр бул акчаны аскерлерге бергиле, мындан кийин да ар кандай муктаждык болсо, жан дилим менен оруннатам», - деди. Ал эми мамлекет ишмерлеринин баары бир добуштан: «Бул акчаны тапкан сиз, аны сарптоо да сиздин ыктыярынызда, биз болсок сизге баш ийгенди гана билебиз», - деп жооп беришти. Аскер башчы бул сунушту кабыл алууга аргасыз болду. Ал бүткүл аскерге колунан келишинче каржы, куралжарак берип, чон кошуун менен Анжиянга бет алды. Бул жерде Кудаяр ханга жана Бухара эмирине караштуу адамдар куулуп, Анжиян шаары алынды» [26].

1862-ж. аягы ченде кышкы суук күчөп, калың кар түшкөндө көчмөн кыргыз, кыпчактардын абалы кыйындарынан мурдатан жакшы кабары бар жол башчы элин кыйнабаш үчүн элдик кыймылды убактылуу токтотууну туура көрдү. Ошондо, Бухаранын өкүмдәрү Музаффар Эддин тоо арасындагы капчыгай, кокту-көллөттордогу кыштоолорго алыстап кеткен кыргыз, кыпчактар менен Кудаяр ханды жараштырууга кыйла далалат кылды. Бирок анын Алымкулга жөнөткөн элчилеринин тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп элдик кыймылдын жетекчисин ийге келтирүү, күрөштү биротоле токтотууга көндүрүүгө канчалык жан үрөп аракет кылышса да андан майнап чыккан жок. Эчак эле аскер башчы атап алган калайык өзүнөн көп жакшылыктарды үмүт кылып күтөөрүн сезген чыныгы элдик жол башчы Алымкул кийинки жазга жакын (1862-ж. февральда) токтоосуз күрөш баштайт.

Алегенде ал тез арада Кудаяр хан жөнөткөн Ташкент бегинин кошуунун, андан сон Бухара эмири жиберген Ходжент беги Якубектин кошуунун талкалайт. Ушул окуялар эмир Музаффар Эддинди шашылыш кошумча чарапарды көрүүгө түрткөн. 1863-ж. март айында ал 12 мин аскерге өзү кол башчылык кылып Кокон хандыгынын ээлигине көнүмүш адатка айланган кезектеги баскынчылык жортуулун уюштурду [27]. Бул ирет Бухара эмири Ошко, андан ары Өзгөн менен Кара-Кулжанын четки чегине чейин жетип, жергилиттүү элдин катуу каршылыгына қабылган сон артка кайтты. Бул жөнүндө Алымкул аскер башчынын аты аталган катчысынын мындей деп жазганы бар: «Биз эртеси... Өзгөнгө жайгаштык... Ал жерден чыгып, Кара-Кулжага жетип, андан Кара-Кулжа дарыясы менен Тар дарыясынын ортосуна таш, ылай менен бекемдеп коргон куруп, оп казып, дарбаза тургузуп, беймарал олтурдук. Падыша (эмир – Θ.Т.) Өзгөнгө келип, аскерлери өзгөндүктөрдү каалаганча талап

тоногондон кийин Кара-Кулжанын кире беришинен алысыраак бир жерге жайланаышты.

Падыша бир Кожозада дегенди элчи дайындал, ал аркылуу төмөнкү сөздөрдү бизге айтыптыр: «Мен бул жерге чейин келдим, айылдан чыгып, мени көрүп, дуба кылгыла. Мен болсо каалаган кишинерди «хан» көтөрүп, сиздерге жакшылык кылайын» [28]. Албетте текебер эмирдин кекирейип бой көтөргөн мындай сунушуна Алымкул аскер башы эч качан макул болмок эмес. Ал Музаффар Эддиндин «камкордугун», «акыл-насаатын» четке кагып, элчилерге сыпайгерчилик менен төмөндөгүдөй мазмундагы жоопту бериптири: «Мынчалык мартабалуу камкордуктун кажети жок, бизге ал киши дайындаган хан керек эмес. Абийри жана байлыгы менен кайтып кетсисин, кимди кааласак, ошол кишини хан көтөрөбүз, ал эми калганын кудайдан көрөбүз» [29].

Ошондун көп узабай Бухара эмири Кокондо турууга жүрөгү даабай, бир чети өз өлкөсүндөгү атаандаштары Шахрисябзда баштаган козголондон чочулап Нау коргону аркылуу 1863-ж. орто ченинде Бухара ээлигине кирип кетти.

Пириндей көргөн калканчысы – Бухаранын өкүмдары капыстан Коконду анык ээси-элине калтырып, өз өлкөсүнө кире качкана да өзүн кароосуз калгандай онтойсуз сезген Кудаяр хан дагы анын артынан жөнөгөн.

Арийне, алардан ой-максаты түп-тамырынан бери айрымаланып, калайык калктын мүдөө-тилегин көздөгөн Алымкул Өзгөн менен Оштон Коконго кайтканда жол боюнда жолуккан айыл-кыштак, калаалардан ага карапайым жүздөгөн-миндеген кишилер кошуулуп, шаарлардын аким, бектери тартуу белектери менен келип жатышты. Молдо Юнусжандын жазгандына караганда Алымкул аскер башчы Коконго жакын Ярмазар коргонуна токтоп, ал жерде «Маргалан, Ош, Анжиян, Шахрихан, Наманганд, Чуст, Кокондун тегерегинен зиялы, асылзат, мартабалуу кишилер чогулуп, шейит болгон Мала хандын уулу Султан Сейитти (12 жаштагы – Ө.Т.) Намангандан алдырып келип, хан көтөрүштү. Бирок журт ишин, атап айтканда: мурас, каржылоо, аскер иши, өлүм жазасына тартуу сыйктуу иштерди Аскер башчынын ыктырына өткөрдү. Бул жөнүндө мен келишим түзүп, ага хан, бүткүл улама, зиялы жана мартабалуу заттар кол коюшту, мөөр басылды» [30], - деп баяндайт ал аземди автор. Ал эми В.Наливкин бул учурда «Намангандын жашаган маркум Мала-хандын балакатка толо элек уулу Султан-Сеидди Алымкул Кара-Суга чакыртып алып, ошол жерде аны хан жарыя-

лады. Бул 1863-жылы июлдун экинчи жарымында болуп өттү» [31]. - деп жазат. Өзбекстандык тарыхчы Р.Н.Набиевдин жазганы боюнча Маргаланда Султан Сейидди хан көтөрүүгө арналган аземде даярдалган актыга маргаландык жана кокондук мартабалуу диний өкуллөр жана Алымкулдун өзү мөөр басып, қол коюшкан. Алымкул хандыктагы баардык бийлиktи колуна алып, мындан кийин «амирул умаро» (эмирлердин эмири) деп аталаип калган [32].

Кыргызстандык ири окумуштуу тарыхчылар-академиктер Б.Жамғырчинов, В.Плоских, КРУИА мүчө-корреспонденти К.Усенбаев, профессор Т.Кененсариев ж.б. жазганына Караганда 1863-ж. жай алларына карата Кокон хандыгында бийлик толук бойдон кыргыздар менен кыргыз-кыпчактардын Алымкул аскер башы башында турган жол башчыларынын колуна өттөт. Алар Алымкулдун көрсөтмө-чечимине ылайык 1863-ж. 9-июлда Мала хандын 12 жаштагы уulu Султан-Сейидди хан көтөрүшкөн. Али бойго жете элек өспүрүм бала хандын Аталыгы – регенти мартабасына, өлкөдөгү өкүмдардан кийинки эле эн жогорку мансапка Алымкул аскер башы дайындалат. Шадман кожо, Минбай датка, Оморбек датка, Койчу датка, Бекмухамед ж.б. өлкөдө эл арасында өтө кадыр-барктуу бий, билермандар хан ордосундагы анын жакын кенешчилери болуп калышты. Алымкул Аталык өзүнүн өткүр жана чапчан, маселени шарт чечкен катаал мүнөзүнө карабастан мамлекеттин ички-тышкы саясатынын башкы багыттарына байланыштуу баардык иштерди ар дайым алар менен кенешип чечкени белгилүү.

Ошентип кыргыздардын кыпчак уруусунан чыккан даанышман элдик жол башчы, чыгаан мамлекеттик ишмер жана мыкты кол башчы Алымкул расмий түрдө эн бийлик Аталык даражасына кара жанын карч урган карандай күч-кайраты, «саргара жорткон» ак эмгеги менен арзып, иш жүзүндө мамлекетти башкарууну, эн жогорку бийлиktи өз колуна алды [33]. Ошол кезде ал Н.Веселовскийдин маалыматы боюнча болгону 34 жашта гана получу [34]. Алымкул аскер башынын демилгеси менен Султан-Сейиддин хан жарыяланышы Кокон хандыгынын тарыхындагы өтө олуттуу чон окуя катарында XIX к. аягы – XX к. башында молдо Юнустан башка айрым жергиликтүү авторлордун чыгармаларында да кыскача баяндалган. Алсак, бул жөнүндө XX к. башында Исакжан Жунайдулла Хожа Ибрат «Тарих-и Фаргона» (Фергана тарыхы) деген эмгегинде мындай деп жазган экен: «...Маргаланга кирип, Ярмазарга кондук. Шаардын улама, зиялъ жана мартабалуу кишилери жыйналып ошол жерде чон зияпат өткөрүлдү. Зияппаттын аягында

Молдо Алымкул сөз алып: «Мамлекетибизде болуп жаткан бул бей-сарамжалдуу окуялардын негизги себеби баарыбыз бир кишиге баш ийбегендиктен болуп жатат. Андыктан бир инсандын хандык кылуусу лаазым. Мындай даражаны аркалоо кимге наисип кылынын деп ойлойсуздар?» - деген суроо койду. Кокон уламаларынын эң аброй-луусу Зиявуддин Магзумдун: «Бул кызматка өзүнүздөн артык адам көрүнбөйт», - деген сөзүн укмаксанга салган Алымкул кайрадан: «Ал адамды тагыраак айтыныздар», - деп койду. Зиявуддин Магзум мурунку сөзүн дагы кайталады. Ошондо Алымкул Зиявуддинге кайрылып: «Сиз мени көрсөтөрсүз, бирок, менин ниетим хан болуу эмес, мамлекетке кызмат кылуу. Мен кызматка бел байлаган кишимин. Андан көрө ханзадалардын бирөөнү көрсөтүнүздөр» – деди [35]. Бул эмне деген акылмандык жана кең пейилдик, жан дүйнөнүн ақактай тазалыгы жана кенендиги. Мындай айкөлдүккө, адамкерчиликтүү адал ишке урпактарга чоң сабак болгудай ата-бабадан калган ыйык салтты – ханзадаларды гана хан көтөрүү жөрөлгөсүн бек сактай алган, ошого дарамети, эрки жеткен нысалтуу көрөгөч көсөм Инсан гана бара алмак. Акыры анын койгон катуу талабын хан көтөрүү салтанат- аземине катышкан билермандар аткарууга аргасыз болушту. Алар ары ойлонуп, бери ойлонуп Алымкул аскер башынын айткан оюн туура көрүшүп «атасы көпчүлүктүн жолунда жүрүп көз жумду эле, өзү жетим», - дешип Малабектин уулу Султан Сейитке токтошот да аны ак кийизге салып хан көтөрүшөт.

Дагы бир кызыктуу жагдай ал кездеги хан сарайда сакталган каада-салтка ылайык жаны хандар көтөрүлгөндө хан тойунун кешиги сынары сыйлуу конокторго сый тамактан тышкары кымбат баалуу кымқап чапандар, сарпайылар жабылтчу. Алымкул Атальык ордонун башчысы, конок ээси катары ал салтты да унуткан эмес. Анын мындай сырдана жөн билгилигине, башкалардан башкача касиетине жогорудагы автор абдан ыраазы болуп, өз оюн төмөндөгүдөй жыйынтыктаптыр: «Шарт боюнча мартабалууларга хан сарпайын кийизүү керек эле... Алымкул кокондук жана маргаландык уламалар бири-бирине таарынып калышпасын деп алардын бардыгына тегиз асыл маталардан, жибек, шайыдан сарпайы жаптырды. Бул үч-төрт saat бою беш он мин адамга мынча буюмду кайдан даярдатканыгына аң-таң болгон көпчүлүк ыраазы болуп тараشتы... Бул окуя 1280-хијра жылы (1863-ж.) өткөн. Ушундан кийин Алымкул «Амир Лашкар» аталып, ысмысданаза болду» [36].

Бирок Алымкул аскер башы өтө кооптуу учурда, Кокон хандыгы көп жылдарга созулган ич ара бийлик талашкан чыр-чатактар-

дан, козголондор менен өлкөнүн туш-тарабындагы элдик кыймылдардан, Бухара эмиринин кайра-кайра кайталанган жортуулдарынан алсыраган оор мезгилде бийликтеги келди. Бөтөнчө Кудаяр хандын жылдан жылга саны арбып, өлчөмү өскөн салыктарынан жудөгөн, ач көз аким, бектеринен, элбегилери менен ылгалыларынан запкы көргөн хандыктын карапайым калкына ошол опурталдуу окуялардын салакасы тиийип, жашоосун ого бетер начарлаткан. Мамлекеттик башкарнуун чалдыбары чыгып, мыйзамдар бузулган, ордо кишилеринин, борбордук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн басымдуу көпчүлүк бөлүгү Кудаяр хандан үлгү алып, жеке көрт башынын кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, байлыкка туйтуунун гана жолдорун издең калган болучу. Кокон хандыгынын коншу өлкөлөр менен мамилеси да анчейин дурус эмес эле. Күн батыштагы кыбыла тараптагы коншусу – Бухара эмири көп жылдардан бери Кудаяр хандын «таянар тоосуна» айланып, өзүн Кокондун чыныгы кокоюну катары элестетип калган. Кокон-Кытай мамилесинде Кашкар маселеси XIX к. эл аралык мамилелердин талаш-тартышы көп кадимки «Чыгыш маселеси» сыйктуу талаштын башы бойдон чечилбей кала берген. Цин бийлигинин «тынчын алган» айтылуу кожолордун түкмдары адатта ар дайым Кокондон жайлую турак табышчу. Ал эми түндүк тараптагы ээликтери күч кубаттуу Россия мамлекетинин аскерлери тарабынан четинен эңшерилип келе жаткан.

Жакын арада чечүүнү талап кылган ушундай татаал маселелери арбын мамлекеттик жетекчиликтин машакаттуу жоопкерчилиги Алымкул аталақтын мойнуна жүктөлдү. Албетте ал буга мурдатан даяр эле. Анын өрттөй жалындаган жан дүйнөсү, жигери менен беттегенинен кайра тартпаган өжөрлүгү, албарстай курчтуту, эрки бекем кыялмунөзү кыйынчылыктардан чегинүүгө жол берген жок. Ошондуктан ал ар бир күнү алтынга тете убакыттан уттурбай мамлекеттик масштабда мааниси терен өзгөртүүлөрдү, азыркыча айтканда ар тараптуу реформаларды жүргүзүүгө чеккиндүү кириши. Анын өзгөртүүлөрү биринчи кезекте мамлекеттик тартипти чындоодон тартып, өзү ээлеген кызматка татыктуу аким, бектерди алмаштырууну, аскерлерди замбираектор, мылтык ж.б. курал-жарактар менен жакшылап жабдуу, чек араларды бекемдөө, салыктарды, соода-сатыкты тартипке келтирүүнү, акча-тыйынды ирээтке салууну, вилааеттердин ортосундагы байланыштарды, жергиликтүү жана борбордук бийлиktи чындоону, элчилик кызматты, мамилелерди жакшыртууну, шаар курулушун күчтөүүнү, каракчылыкка, талап-тоноолорго каршы катуу чара көрүп тыюу салуу ж.б. иштерди камтыган. Эң башкысы хандыкка караштуу

көп улуттуу калктын ынтымагын жана биримдигин бекемдөөнү, өз өлкөсүнүн көз каранды эместигин камсыз кылууну көздөгөн.

Тарыхий даректерден дайын болгондой Алымкул аталақ мамлекеттик жетекчи катарында ишмердигин адегенде ордо кишилеринин кызматын, милдеттерин тактоодон баштаган. Маселен, сыйналган ак ниеттүү ынсантуу кишилерге: молдо Юнусжанга хандыктагы жер бөлүштүрүү, зекеттен түшкөн акчалардын эсебин алуу, аскерлерди каржылоо, курал-жарактарды бөлүштүрүү иштерин, Доско мамлекеттеги зекет жыйноону көзөмөлдөө иши, Мухаммад Ибрахимге ынактык (ынтымак, достук) иштери, Турсун Мухаммадга ордого жетекчилик кылуу иши тапшырылып, ар бирине мамлекеттик бир өңчөй кийим сымал атайын арналып алтын жалатылган чон кымкап чапан-сарпай (иранча кийит, сыйлуу адамга кийгизилген кийим) жаптырган. Кокон хандыгындагы жол-жобо боюнча кыштактардагы жергиликтуү бийликтин башчылары болуп эсептелген баардык аксакалдарга (азыркыча айыл өкмөтү – Ө.Т.) мөөр басылган күбөлүк кагаздарды тапшырган. Кашкарга Шүкүр хан Икбалдын ордуна Хамрахкул эшик агасын аксакал кылып дайындалп, ал жакка жөнөткөн [37]. Ошондой эле эң ишенимдүү эл арасында баркы бар таанымал санаалаш ынектарын, сырын жакшы билген сырдана топуктуу кишилерди ири вилааеттерди, сепилчептерди бийлөөгө жөнөтөт. Алсак, Шадман-Кожо адеп минбашы, кийин Ташкенттин күшбеги, ал каза болгондо анын ордуна Нармат (Нармухаммед парваначы) парваначы, Мырза-Даulet-бий Түркстандын беги, Атабек датка Олюя-Атанын беги, молдо Турдукул Меркенин беги болуп дайындалып, Шадыбек-Абдусамад-бий датка даражасын, Чардарынын мурдагы беги Бердимурат пансатбашы мансабын алышкан. Айтмакчы Нармухаммед адегенде Чардарынын беги болгон. Кыргыз-кыпчак Минбай датка Шадман кожо Ташкендин күшбеги кызматына которулган соң минбашылыкка дайындалган [38]. Ал кийин Чымкенттин алдында окко учту. Кийинчөрөк Алымкул Аталақ Өзгөндүк кыргыз Койчу даткага Ташкент вилааетинин күшбеги мансабын ыйгарат. Айтор аз убакытта Алымкул Аталақ алыс-жакын аймактарда мамлекеттик тартипти калыбына келтирүүнү, өлкөнү борборлоштурууну, бийликтин ийкемдүүлүгүн камсыз кылууну көздөгөн көп иштерди аткара алды.

Алымкул Аталақ чек аралардын коопсуздугун чындоо максатында четки чептерди бекемдөттүп ондоткон, сарбаздардын санын көбөйткөн, Олюя-Ата, Чымкент, Ташкент шаарларында коргонуу иштерин күчтөкөн, айрыкча стратегиялык жактан мааниси зор калаа

Ташкенттеги аскерлерди дурус курал-жарак менен жакшыраак жабдуу үчүн болгону алты айда 60 тай замбирек күйдүрүүгө жана бир нече мин ылтык жасатууга үлгүргөн [39]. 1863-ж. күзгө жуук, мындан бир аз жыл мурдараак орус аскерлери кыйраткан Сузак, Чолок-Коргон, Мерке сыйктуу чептер кайрадан кокондуктардын колуна өтүп ондолгон. Ташкенттин өзүндөгү кошуундун саны 4 минге, Түркстандыкы 2 минге жеткирилип, Индиялык аскер адиси Жамадарды замбирекчи аскерлердин кол башчылыгына дайындалган.

Алымкул Аталаык Анжияндык, Аркалык кыргыздарды ар дайым ынтымакка чакырган. Алсак, 1863-ж. ал сарыбагыш уруусунун өтө таасирдүү чон манабы Жантай Карабек уулuna атайын кат жөнөткөн. Катта Алымкул Аталаык Аркалык кыргыздарды орус аскерлерине карши күрөштө бирге болууга үндөгөн. Ал эч качан өзбек, казак, кыргыз, кыпчак, тажик, кара калпак, түрк, уйгур ж.б. элдерди бөтөнсүтүп бөлгөн эмес. Тескерисинче, көпчүлүк учурда алардын «бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышына» жетишип турган [40]. Түздөн-түз Алымкул Аталаыктын көрсөтмөсү боюнча Анжиян, Ташкент, Олюя-Атанын бектери 1863-ж. күзүндө Талас, Чүй, Ысык-Көл, Ички Тенир-Тоону мекендеген кыргыз урууларынын манап, бийлерине кайра-кайра кат жана өкулдөрүн жиберип, өз ара ынтымакка, Кудаяр хандын тушундагы таарынычты унтууга чакырып жатышты. Маселен, 1863-ж. кеч күздө Алымкул Аталаык менен минбашы Минбай датка сарыбагыш-тынайлардын билерманы Жантайга атайлап агайин-туугандык сезимди ойготоор ойлор жазылган терең мазмундуу кат жөнөтөт. Анда мындайча дувай салам айтылыптыр: «Жогорку даражалуу Датка Жантай баатыр! Сизге көптөн-көп таазим этээримди билдирем. Аллага данк, мурдагы уятызыз иштер токтоду жана бардык көчмөн элдер бир добуштан Кокон Өкмөтүнүн алдында тынчып калышты; агайин-туугандык байланыштар бизди бириктириди... бирок Ардактуу Сиз жада калса бизге бир дагы күш тилиндей күттүктөо жиберип койбодунуз, ушуга биз абдан таң калуудабыз, жана ошону менен бирге Сиз туугандык сезим боюнча бизге келип, кудай берген бакыттын белегине бирге ырахаттансаңыз болмок... Сиз бизге кенешүү жана белектеринизди алуу үчүн келишиниз керек, эгерде өзүнүз келе албасызыз, анда уулунузду же бир тууганыңызды жибериниз... биз менен үзбөй кабарлашып туррууга аракет кылсанызы...»[41]. Ал эми кийинчөрээк Жантай жана Кудаярга жиберген дагы бир катында Алымкул Аталаык Пишпек беги Рахматулла менен Меркенин беги Пардабектин өлүмү бүтүндөй бир элдин ынтымагына доо кетире албасын бил-

дирип, ал жакка бара турган Анжияндык кыргыз (Өзгөн) Койчу парваначыга колдоо көрсөтүүнү, туугандык мамиле кылууну суранган [42].

Ушул сыйктуу эле мазмундагы катты Олуж-Атанын беги, адигине кыргызы Атабек датка солто уруусунун чон манабы Байтик менен Байгазыга жиберген белгилүү. Ал катта «Ардактуу Байтык менен Байгазыга. Кеп мындай: сиздер Кудайберген датка аркылуу жиберген кат менин колума тийди, анын мазмунуна, жана ага тен-деш ар кандай кабарга мен өтө ыраазымын, аларда кылдын учундай да жалган нерсе сезилбейт... Сиздердин каттагы түшүнүктүү ка-барлар аябагандай канаттандырыды, алар Улуу ханга жана минба-шыга билдирилди, алар үчүн чон сыйлык аласыңар», - деп жазыл-ган [43]. Каттан көрүнүп тургандай өз кезегинде Аркалык кыргыз манап бийлери Кокондо кырдаал өзгөргөнүнө, кыргыз-кыпчак Алымкул Аталаңк иш жүзүндө бийлик жүргүзүп жатканына көздөрү жетип ынанганда жаңы бийлик өкүлдөрү менен кат-кабар альша баштаганы анык. Демек кыянат Кудяр хан Кокондон куулуп Алым-кул Аталаңк баш болгон кыргыз, кыпчак датка, бийлери хандыкта-гы орчунду орундарды, мамлекеттик маанилүү мартабаларды ээле-генде Аркалык айрым чон манаптар белгилүү өлчөмде Кокондук-тарга карата мамилесин жакшырта баштаган сыйктанат. Атүгүл 1864-ж. башы ченде Ташкенттин жаңыдан дайындалган күшбеги кыпчак Нармухаммед Алымкулдун буйругу боюнча Олуж-Атага келип Та-лас жана Чүйлүк кыргыз урууларынын чон манаптары менен ошол аймакта жашаган Улуу Жүз казактарынын бий, султандарын ке-нешке чакырганда ага Жангараң, Маймыл жана Тынаалы катышты [44]. Алымкул Аталаңктын элчилери Ысык-Көл өрөөнүнө, Тен-нир-Тоонун чордонуна чейин жетип Үмөтаалы, Осмон датка, Му-ратаалы, Тилекмат ж.б. тасирдүү манаптар менен убактылуу болсо да мамилени оношот. Бирок бул кезде Ысык-Көлдө, Чүй боорунда орус мамлекетинин таасири терең тамыр жайып, Нарын аймагы акырындап изилденип, «өздөштүрүү» баштаган болчу. Ал эми кий-инки жылы эки мамлекеттин ортосундагы көп жылдардан берки зергиштүү акыркы чегине жеткени белгилүү.

Алымкул аталаңктын даанышман кылдат саясатчы, кеменгер мамлекеттик жетекчи катары дагы бир артыкчылыгы – анын өтө кыйын кысталыш учурда элге таяна алгандыгы. Анын мындай ка-сиетине айрыкча Бухара эмири Музффар Эддиндин талоончул жор-туулдарынын учурундагы колдонгон тактикасы күбө. Ошондо элге көрсөтүлгөн ишеним гана женишти камсыз кылып, Бухара эмири-

нин өлкөдөн чыгып кетүүсүнө өбөлгө түзгөн. Алымкул Аталык ақылман адамдардын айткан жүйөлүү кеп-кенештерин күнт коуп уга билген, ички-тышки саясаттын талылуу маселелерин чечээрде дасыккан, көптүү көргөн коомдук ишмерлер, ордо кишилери менен алдын ала кенешип турчу.

Өлкөнүн эл аралык абалын жакшыртуу максатында ал алыс, жакындагы чет өлкөлөр менен дипломатиялык мамилелерди жөнгө салууга, элчилик байланыштарды ирээтке келтирип туура нүкка бурууга көп күч жумшады. 1863-1864-жж. Алымкул Аталык Россия императоруна, Түрк султанына, Цинь bogдыханына (императоруна), Индиядагы Англия бийлигине (генерал-губернаторуна), Афганистанга, Тибетке ж.б. мамлекеттерге Кокон ханынын атынан ақылы тунук, билимдүү, сөзмөр адамдардан элчилерди жөнөтөт. Ошондо Акмат кожо Эшен элчи, кийин Ажы Мелибай Тибет жолу аркылуу Туркияга, Мырза Сабырбек орус генералдарына, молдо Хаджибек удайчы Индустанга, Ташкоожо сүдүр Кабул менен Кандагардын падышасы Шер Алиханга, Кашкарга консул сынары аксақалдык кызматка Хамрахкул эшик агасы, молдо Юнус Кытайдын терриориясы аркылуу элчилердин өтүшү жөнүндө дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Чыгыш Түркстандагы кытайлык цянь-цзюнга (генерал-губернаторго) жиберилген болчу. Чет өлкөлүк элчилерди Алымкул Аталык хандан мурда адеп өзү кабыл алыш турчу [45].

Алымкул Аталыктын тушунда хандыктын баш калаасы Кокондо курулуш иштери кулач жайганы шексиз. Ошол курулуштун эң ириси жана архитектуралык долбоорунун артыкчылыгы жагынан өтө көркөмдүүсү Жаан-абад кварталында (махалласында) курулган хан ордосу болуп эсептелет. XIX к. биринчи чейрегинде Омар-хан (1810-1822) курдурган, адатта Ордо деп айтылчу хандын ак сарайы небак тамтыгы чыгып кебетеси кетип, четинен дубалдары, шып-шыбактары урай баштаган болчу. Ошондуктан 1863-ж. жайында эле жаңыдан Султан Сеид хан жарыяланганда жакшылыктын белгиси, жышааны катары ырым кылыш жедеп эскилиги жеткен ордонун ордуна жаны ордо тургузула баштаган. Ага Алымкул Аталык такай көз салып тургандыктан бир жылга жетпей курулуш бүткөрүлүп, 1864-ж. июнда курулуш аяктагыча убактылуу Ташкентте турган Султан Сеид хан архитектуралык жасалгасы, көркөмдүгү көз жоосун алган зангыраган татынакай жаны ордодон орун алды. Бийик дөбөдө эчкинин майына куюлган бышкан кирпичтен төрт бурчтук түрүндө, бурчтaryндагы мунаралары менен өзгөчө дарбазасы келиширие курулган

бул ак сарай эл арасында Алымкулдун Ордосу деген атка конуп, эмдигиче Кокондун тарыхий-архитектуралык эстелиги сыйпатында калаанын данкын чыгарып келет [46].

Алымкул Аталыктын жогорудагыдай чечкиндүү иш-чараларынын, активдүү аракеттеринин натыйжасында кыска убакытта Ко-кон хандыгынын абалы белгилүү деңгээлде жакшырды. Ал башкарған жылдарда хандыкта кескин өзгөрүүлөр боло баштаганын кезинде башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү да баса белгилешкени маалым. Алсак Сыр-Дария тилкесинин аскерлеринин начальниги Н.А. Вөрвекин 1863-ж. аяк ченинде Ко-кон хандыгында кырдаалдын онолгону жөнүндө төмөнкүдөй кабарды жазган: «Адеп көз сала баштаганда эле хандын өкмөтүнүн башында Кудаяр хандын тушундагы өкмөттү түзгөн маниси жок майдачыл начар адамдардын катарына кирбекен кишилер турганын көрүүгө болот. Өкмөттүн ишмердиги ошол замат хандыктын аскердик жана финанссылык каражаттарын дурус абалга келтириүгө ... багытталды. Ушул максатта Ко-кондун өзүндө кол жыйнап жана кошуун түзүп, шаарды чындал, замбираектордерди күя (алардан 17ни куйушту) баштashты» [47].

1864-1865-жылдар Алымкул Аталыктын мамлекеттик ишмердигинин туу чокусу болду. Бул мезгилде бөтөнчө анын аскердик өнөрү менен дипломатиялык чеберчилиги өркүндөп,abyдан такшалган кол башчы жана кылдат саясатчы экени көпчүлүккө дана көрүнөт. Дал ушул жылдарда XIX к. башынан бери карай Ко-кон хандыгы коомдук-саясий турмушуна такай аралашып келе жаткан Кашкар маселесине кайрадан кийлигишүүгө туура келди. Анткени 1862-ж. Кытайдын Шэньси, Ганьсу провинцияларында дунгандардын көтөрүлүшү башталып кийинки жылдары элдик кыймыл Чыгыш Түркстанда жашаган кыргыз, казак, уйгурларды ж.б. калктарды да камтыйт. Көтөрүлүштүн жүрүшүндө Кызыл-Суу, Какшаал өрөөндөрүн жердеген кыргыздар өтө активдүүлүктүү көрсөткөн. Алтурмак 1864-ж. Кашкар аймагындагы кыргыздардын кыпчак уруусунун бийи Сыдыкбек 3000 атчан аскер менен келип Кашкарды камайт. Акыры кыргыз, уйгур жана дунгандардын биргелешкен күчтөрү калааны далай күн камап жатып ээлеген соң, кадыр-баркы ого бетер жогорулаган кыргыз бийи Сыдыкбекти көтөрүлүшчүлөр Кашкардын акимдигине көтөрүштү [48]. Сыдыкбек жөнүндө кыргыз санжырасында мындаи кыскача кабар бар: «1862-жылы Сыдыкбек деген киши Манчин (Цинь династиясы – Ф.Т.) өкмөтүнө каршы козголон көтөрүп Кашкарды тартып алыш эки жыл турган соң Якупбек тарабынан бастырылган. Бул өзү кыпчак уруусу-

нан болуп, азыркы Ала-Тоо ооданы курулган жерге жакын Ягычак деген кыштоодон экен» [49].

Сыдыкбек кыргыз кошуундары курал-жарак жана сан жағынан қыйла артыкчылық кылган қытайлық аскерлердин қысымына көпкө түруштук бере албасына көзү жеткенде Кокондун анық өкүмдәрі Алымкул Аталыкка кат жиберип жардам сурайт [50]. Анын үстүнө ал ошол кезде алты шаарды камтыган (Кашкар, Яркенд, Хотан, Куча, Ак-Суу, Үч-Турфан) кенири аймактын Хан – кожно аталаып ханы жарыяланган «ак таглық» кожолордун тукуму Рашид-ад-диндин ыйык кожолор тукумунан чыккан ханзаада экенинен шектенип аны колдогон эмес. Анан калса «ак тоолук», «кара тоолук» кожолордун ортосунда (сопучулук жамааттардын) ич ара жанжал, бийлик талашуу кайрадан күч алган эле [51].

Сыдыкбек Рашид-аддиндин ордуна хан көтөрүү үчүн Алымкул Аталыктан кадимки Жангир кожонун уулу Бузурукту Кокондон Кашкарга тезирээк жөнөтүүнү өтүнгөн. Адаттагыдай эле молдо Юнусжан жазгандай ал бул опурталдуу оор маселени «үч күн» каттуу ойлонуп туруп, баардык кол башчы, ордо кишилерди жыйнап ортого салган. Алар менен кенешип Сыдыкбектин өтүнүчүн аткаруу жөнүндө бир чечимге келген соң гана Алымкул Аталык Бузурук кожону мурунку Ак-Мечиттин, кийин Ходженттин беги болгон Якуб бек баштаган Кокондук чакан кошуундун коштоосунда Кашкарга жөнөттү. Бул 1864-жылдын жай мезгили (айрым маалыматтар боюнча 1865-ж. январы) эле. Бузурук кожно Кашкарга келээри менен Сыдыкбек аны хан көтөрүп, жакын кенешчиси катары ордодогу орчундуу орунду ээлеген. Бирок көп өтпөй Якуб-бек экөөнүн ортосунда тен-тайлашуу күчөп, аны акыры Бузурук хан менен кагылыштырганда Сыдыкбек Кашкарды аларга калтырып кетүүгө мажбур болду [52]. Ал эми айла-амал менен женишке жетишкен айлакер жана бийликті жанындай көргөн Якуб-бек башкы кол башчылыкка (ляшкар-кушбеги) дайындалды.

1865-67-жж. Якуб бек Чыгыш Түркстандагы майды хандыктарды, (Яркенд, Янги-Гиссар, Хотан ж.б.) шаарларды ээлеп жана атаандаш кожолорду бийликтен биротоле четтетип тарыхта «Жети шаар» деген ат менен белгилүү жаны өз алдынча мамлекетти түзөт. Каршылык кылаар киши калбаганда ал 1867-ж. Бузурук ханды Мекеге жөнөтүп өзүн багдөөлөт (бактылуу, дөөлөттүү – Θ.Т.) жарыялаган. Буга чейин эле 1865-ж. Алымкул Аталык көз жумгандан тартып ал Кокондон кол үзүп, биротоле өз бетинче бийлик жүргүзө баштаган болчу.

Алымкул Аталақтын даңкы таш жарган мезгилдеги дагы бир жасаган жакшы иши – өзү башкарған өлкөнүн эл аралык кадырбаркын көтөрүү, коншу мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерин өнүктүрүү, тынчтыкта жанаша жашоо аракети болду. Айрыкча ал жылдан-жылга курчуп бара жаткан Кокон-Россия мамилелерин он жолго салууга, эки өлкөнүн ортосундагы согуш коркунучуна тоскоол болууга көп күч-кайратын жумшады. Жогоруда аталган элчилердин башкы максаты да эл аралык коомчулукка, алар барган өлкөлөрдүн колдоосуна таянып коопсуздукту, тынч турмушту орнотуу эле. Алымкул Аталақ айрыкча ал замандагы күч-кубаттуу мамлекеттердин бири Англиядан (Улуу Британия) көбүрөөк үмүт кылган экен. Буга анын Индиядагы Англия - губернаторуна жиберген элчиси Молдо Кожобек эшик агасы алып барган каты күбө. Англия королуна кайрылган бул катта орус мамлекети менен мурда достук мамиледе болушканы, бирок кийинки 15 жылдан бери мамиленин бузулганы, аталган өлкө жана Бухара тараптан коркунуч күчөгөнү айтылган. Ошону менен бирге ошол өлкөлөргө таасир этип, аларды токтотуп турууга жардамдашууну суранганды. Кийинки убакта Англиянын борбору Лондондогу архивде Султан Сейид-хан менен Алымкул Аталақка таандык мазмуну үндөш эки каттын сакталып турганы белгилүү болду [53].

Индиядагы Англиянын губернатору Джон Лавренс жооп катында-чөлкөмдөгү қырдаалдын курчушуна тынчсызданаарын, бирок аралыктын алыс болгондугуна байланыштуу ага кийлигише албай тургандыгын, оор абалдан чыгуу үчүн ички мүмкүнчүлүктөрдү колдонону он болоорун жазган. Ошондой болсо да кийинчөрээк Улуу Британиянын тышкы иштер министри Джон Руссел Россиянын тышкы иштер министри А.М. Горчаковго падыша өкмөтүнүн Орто Азияга баскынчыл саясатын айыптаган нааразылык нотасын жиберет. Кыясы, кандайдыр бир деңгээлде Англиялык дипломаттардын мындай мамилеси А.М. Горчаковду полковник М.Г. Черняевге Кокон ээлигине активдүү аракеттерди азырынча токтоту түрүү, чөлкөмдү акырындык менен багындыруу тууралу көрсөтмө берүүгө түрткөн сыйктанат. Эскерте кете турган нерсе, ошол кезде Индустанда өз үстөмдүгүн толук орнотуп, Афганистан, Кытай, жакындык жана орто чыгыш өлкөлөрүндө саясий таасирин көнүрткүү таратып, ири колониалдык державага айланып бара жаткан мамлекеттин мындай «боорукерлик» кылганы кызык. Өтө өкүнүчтүүсү Алымкул Аталақ канчалык жан үрөп аракет кылса да жакындан калган согуш коркунучун жоё албады. Себеби падыша өкмөтү 1863-

ж. август айында эле келерки жылы Сибир жана Сыр-Дарыя чек ара тилкелерин бириттируү жөнүндө чечим кабыл алып салган болчу. Россиянын тышкы иштер жана согуш министрлери иштеп чыгып, император Александр II бекиткен долбоорго ылайык 1864-ж. жазында Сузакты Оренбург аскер корпусунун кошууну, Олюя –Атана Сибир аскер корпусунун кошууну ээлемек жана чек ара арылап Арыска жылып, Олюя-Атадан Чымкент аркылуу Түркстан чебине өтмек [54].

1864-ж. 1-майда Верныйдан 2500 аскер менен полковник М.Г. Черняев Олюя-Атаны көздөй жөнөп, шаарды 4-июнда ээледи. Ага удаа Перовск фортунаң 10 замбиреги бар 1600 аскер менен чыккан полковник Н.А. Веревкин Түркстан чеп-калаасына 9-июнда жете келип, аны 13-июнда каратат. Алымкул Аталақ ошол шаарларды коргоону уюштуруу үчүн Кокондон адегенде Минбай минбашыны Ташкентке жөнөткөн болчу. Бирок минбашы аны аткарууга үлгүрбөй калып, кийинчөрээк Чымкенттин алдында окко учкан. Ошондо Алымкул Аталақ хандыктын негизги аскер бөлүктөрү менен жоонун жолун тоороону көздөп жортулга чыкты.

Ал эми полковник М.Г. Черняев 7-илюлда 10 замбиректүү чон кошуун алып Чымкентке жүрүш баштаган. Анын өтүнүчү боюнча полковник Н.А. Веревкин Түркстан тараптан капитан Мейер баш болгон бир нече замбиреги бар кошумча аскер отрядын жардамга жөнөткөн. Алымкул Аталақ кол башчылык қылган Кокондук кошуундар менен башкы штабдын капитаны Мейер башкарған аскерлеринин ортосундагы алгачкы салғылашуу 1864-ж. 15-16-илюлда Чымкентке жакын жердеги Ак-Булактын алдында жүрдү. Эки күнге созулуп жоолошкон эки тарап тең кыйла аскеринен ажырган айкаштын соңунда капитан Мейер артка чегинип полковник Черняевдин кошуунуна кошулду. Полковник М.Г. Черняевдин билдириүүсүнө караганда Ак-Булакка Алымкул Аталақ 4-6 миндей аскер менен келген [55].

Ал чатақтын андан ары уланып кетишине жол бербей эртерээк токтотууну көздөп тыңчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 16-илюлда М.Г. Черняевге элчилерин жиберет. Элчилер алып келген катта мындей деп жазылган: «...Мурда ак падыша менен кокондук хан жакшы достор эле, бирок акыркы мезгилден бери силер менен биздин ортобузда бизди чырлаштырган адамдар табылды ... азыркы учурда ак падышанын аскери Олюя-Атаны жана Ташкентти ээлеп алганын уктук... мен аскерим менен Чымкентке силердин эмнеге келгениндерди билиш үчүн келдим... силер дагы, биз дагы аскерлерибизден айрыл-

баш үчүн адегенде сүйлөшөлу жана качан силер биз менен чатақташу-уна каалабай калтанды, анда бизге силердин мында келеринер жөнүндө жооп бергиле, же кармашкынар келсе, анда биздин кимибиз күчтүү экенин көрө жатабыз... Эгерде биз менен дос болууну кааласанар, анда бизге кабарлагыла, ал эми биз ал кабарынарга жараша силерге жооп беребиз» [56].

Полковник М.Г. Черняев бул катка мынданай жооп жөнөткөн: «..силердин жеринерге мен аскерлер менен биздин улуу ак падышшанын эрки боюнча келдим жана согуштук аракеттерди убактылуу токтотууга гана макул боло алам, бирок туруктуу тынчтыкты түзүүгө акым жок. Эгерде силер бекем тынчтыкка ээ болуу үчүн орус өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү кааласанар.. анда мен өзүм тараптан силерге абдан ардактуу адамдарды шайлап жана аларды мен аркылуу Петербургта жөнөтүүнү сунуш кыла алам, ал жакта алар менен тиешелүү шартнама түзүлөт...» [57]. Алымкул Аталаңк мындан кийин да Черняевге бир нече жолу элчилиринг жана кат жиберип, жоолашпай ынтымакка келүүнү, алар караткан шаарларды кайра кайтарып берүүнү өтүнгөн [58]. Анын мынданай аракетинен майнап чыкпай, чатак уланып, 22-сентябрда Чымкент шаары да Черняевдин колуна өттү. Көп өтпөй ошол жылы октябрьдүн алгачкы аптасында (2-4-октябрь) ал Ташкентке жүрүш жасайт. Бирок бул ирет Черняев женишке жетише алган жок.

Андан кийинки ири салгылашуу 1864-ж. 4-6-декабрда Ыкан кыштагынын алды жагында болуп жениш Алымкул Аталаңк тарапка оойт. Ошол салгылашуунун учурундагы аскер башчынын укмуштуудай уюштургуч жөндөмү, чаалыкпас күч кайраты, аскерлерге дем берген артыкча касиеттери, тапкычтыгы, иш билги табияты, согуштук искуствосу тууралу бай жана кызыктуу маалыматтарды есаул Серовдун 1864-ж. 8-сентябрда Түркстан шаарынын коменданттына жиберген билдириүүсүнөн табууга болот [59].

Арийне биздин оюбузча 1864-1865-жылдардагы Алымкул Аталаңктын Ак-Булак, Чымкент, Ыкан, Шор-Төбө ж.б. салгылашуулардын маалындагы таланттуу кол башчы сыйпатындагы согуш искуствосу, коргонууну жана чабуулга өтүүнү уюштуруу, майданда айкашты жүргүзүү ыкмалары өзүнчө изилдөөнү талап кылат. Ошондуктан ал салгылашууларды кыскача гана сүрөттөө менен чектелүүнү туура көрдүк. Алымкул Аталаңктын эр жүрөк, өтө таланттуу чыгаан аскер башчы катары өзгөчө касиеттери, кысталыш кыйынчылыктардан жол таап чыга билген тапкычтыгы, шартка жараша кармаштын ыкмаларын шарт өзгөртө алган ийкемдүүлүгү ж.б. артыкчылыктары айрыкча Ташкенттин алдында болгон Шор-Төбө салгылашусунун учурунда даана байкалды.

1865-ж. жазында Бухара эмири Кокон хандыгына кол салып, Ходжентти басып алыш батыш тараптан жаңы жаңжал баштады. Ушундай кысталыш учурда генерал М.Г. Черняев түзүлгөн онтойлуу кырдаалды колдон чыгарбай пайдаланып калууну көздөп Ташкентке жортуул уюштурат. Адегенде ал Ташкент шаарынын ачкычы катары эсептелген, аны сугат суу менен жабдычу Ниязбек чебин курчап, 28-апрелде чепти ээлеп алды. Ал шаар калкын өз ыктыяры менен багынууга мажбур кылуу үчүн Бос-суу жана Зах-арык каналдарын артка карай Чырчык дарыясына бурдуруп калаанын эгин талаалары менен бакча, чарбактарына суу жеткирчук магистралдык сугат каналы - Анхорго аккан сууну токтоттурган [60]. Бирок калаа калкы кыйынчылыктарга карабастан катуу каршылык көрсөтүүгө бел байлап, Кокондун иш жузүндөгү өкүмдарь Алымкул Атальыкка кабар айттырышкан. Ал Кокондон 6 мин аскер менен 8-майда Мин-Өрүүк кыштагына келгенде Ташкендиктер аны зор шыктануу менен тосуп альшты.

Ташкентке жөнөөрдө ал Маргаланга, Анжиянга, Ошко, Шахриханга, Наманганга, Чустка токтоосуз аскер чогултуу үчүн чабармандарын жиберген болчу. Натыйжада шаарды коргоочулардын саны 30 мин кишиге жетип, алардын ичинде Алымкулдун аскеринен тышкary мурдатан калаада топтолгон 2 мин сарбаз (соот кийген) менен 2 мин сипай (атчан аскер), шардык кароол ж.б. бар эле. Алымкул Атальык шашылыш чараларды көрүп шаарды коргоо иштерин күчтүтү, чепти ондотуп сарбаздарды, 36 замбиректи шаардын сыртындагы майдан талаасындагы онтойлуу жерлерге бөлүштүрүп жайгаштырды. Адепки салгылашуу 9-май күнү тан эртенде башталып, аскер башчынын кошуунду ийкемдүү башкаруусунун аркасында жоо арттагы дөңсөөгө чегинүүгө жана чабуул коюудан коргонууга өтүүгө аргасыз болгон. Ошондо Ташкендик тарыхчы Мухаммед Салих Ташкенди жазгандай шаардын эли алгачкы ийгиликкеabdan кубанып, «жети жаштагы баладан тартып жетимиш жаштагы кишиге чейинки айланы-тегеректеги айыл-кыштактардын жашоочулары сарбаздарга тамак-аш, шербет, ысык токочторду, таттуу жана кычкыл жемиштерди жеништин урматына алыш келишти» [61].

Бирок эки тараптан төң замбирек, мылтыктардын аткылоосу менен коштолгон кийинки бир айгышкан салгылашуу учурунда туу тубундө турup, алдыңкы катардагы жоокерлерге көрсөтмө берип жүргөндө Аскер башчыга табышмактуу ок жанылды...

Каргашалуу ошол окуяны кадырлуу калемгериз Т. Касымбеков мындайча сүрөттөйт: «...Аскербашы дагы эле ат ойнотуп дөндө.

Ошол заматта ага жакын турган нөкөрдүн аты чынырып кош аяктап тұра калды да, онколоп жыгылып түштү. Эссиң баса жыгылды. Тұргандардың үрөйү учту. Аскербашы гана өлүм издеғен сыйктуу, өжөрлөнүп ат ойнотуп, шаңданып көзгө түшө берди...

Жаңындагы нөкөрлөрүнөн кымкуутта аскербашы ажырай түшкөн эле. Бир гана удайчысы ээрчип жүрдү. Ал эч адашпай, эч калбай, көлөкесү сыйктуу ээрчип жүрдү. Аты да кара, өзүнүн ирени да кара, түнөрүнкү, суз, муздак получу... Удайчы эки жакты батбат каранды. Анын ағы көрүнбөгөн жылтыр көздөрү диртилдеп, аскербашынын далысынан өтө баштады. Бул эмнеси? Ал атынан леп ыргып түшө калды. Ага эч ким серп салбады...Көз ирмемде мылтық үнү тап этти!... Аскербашы селт денедей болуп түзөлө түштү да, ақырын ийилип ээрдин кашына ебектөп туруп калды» [62]...

Албетте жазуучунун мындай көркөм ой жүгүртүүсүндө чындыктын үлүшү бар. Аткени XIX к. Орто Азия әлдерине тиешелүү көптөгөн этнографиялык, фольклордук материалдарды топтотгон окумуштуу Н.Веселовскийдін колуна тийген дастанда Алымкул аскер башынын киши колдуу болуп өлгөнү жөнүндө жогорудагы ойго үндөш кыскача кабар бар [63].

Алымкул Атальктын көзү өткөндө замандашы, айтылуу ойчул ақын Молдо Нияз атактуу аскербашыны жоктоп, эрдигин минтип ырга кошкон эмеспи:

Кыргыз менен сарт эле,  
Кыргыз сарттын ичинде  
Кыпчактан чыккан март эле.  
Ак жолборстай Алымкул  
Айкырып атка мингенде  
Аччыгы чындал келгенде  
Азахардай залым кул  
Кызыл-чаар шер эле.  
Кыргыздан чыккан эр эле.  
Кара-чаар шер эле  
Карадан түшкөн эр эле  
Алыскы жоо-душманга  
Айдыны көп зор эле  
... Коргон салып Алымкул  
Коруп калды Чимкентти.  
Тахкын кылды Ташкентти.  
... Кулан сындуу Алымкул  
Хан болду чыгып карадан...

Баатырлыгың барчага,  
Азаматтыгың ааламга,  
Бүтүндүгүн Бухарга,  
Үрүстөмдүгүн Урумга  
Маалим болуп жетти эле  
Балли сизге, Алымкул! [64].

Бул эр жүрөк жол башчыга ақындын санат ыры аркылуу эли-  
нин берген эң жогорку баасы, сый-урматы жана үнү дээр элек.

Ташкенттин алдындагы Шор-Төбөдө салгылашуулардын жүрүшүн өз көзү менен көргөн автор Мухаммед Салих Кори Ташканди «Тарих-и Жадидай Ташканд» («Ташкенттин жаңы тарыхы») аттуу эмгегинде Алымкул Аталыктын өлүмдөн коркпой айкаштын алдынкы катарында жүрүп баатырларча курман болгонун баса белгилейт. Анын жазганы боюнча Алымкул аскер башчы салгылашуу кызыган учурда өзүнүн замбирекчилерин ак боз аты менен аралай чаап көрсөтмө берип кайраттандырып, шыктандырып жүргөндө курсагына (ичине) ок тийген. Ал жаны кыйналганына карабастан аскерлерин таштап кетпей аларга караан, тирек болуп, Дурманча дөбөсүнөн айкашка көз салып, кошуун башчыларга көрсөтмө берип турган. Аскер башчы алдан тайып, эси ой баштаганда гана замбилге салып калаага көтөрүп жөнөшкөн. Алымкул аскер башчы ошол күнү көз жумган. Анын сөөгүн эртеси 10-майда миндеген шаардыктар чогулуп келип Ташкенттин башкы мазары Шейхантаур мүрзөсүнө коюшат [65]. Кийин Ташкентке киргендө генерал М.Г. Черняев атайын маркүмдүн мүрзөсүнө келип биртоп токтолуп туруп көрүп кеткен экен. Е.Т. Смирновдун маалыматы боюнча Алымкул Аталыктын сөөгүн эки жылдан кийин агайин-туугандары көрдү ачып Ферганага киндик каны тамган айылына, ата-бабасынын арбагы жаткан жерге алып кетишет.

Ошентип ооматы жүргөн кезде атак-данкы далай өлкө, элге угулуп, Кокон хандыгын кыйла ондоп тынытып, өлкөдөгү саясий абалды тез арада туруктاشтыра алган кеменгер мамлекеттик жетекчи, чыгаан кол башчы, кылдат дипломат көөдөнүн өйүгөн дагы көп иштерди аткаррууга үлгүрбөй күлгүндөй жаш жигит курагында көз жумду.

Анын өлүмү өлкөсү, эли-журту учун орду толгус оор жоготуулар менен коштолду. Кол башчысынан айрылган Кокондук кошуундар баш аламан Ташкентти таштап Ферганага кеткен сон, калааны коргоп калуу кыйынга турду, антүүгө мүмкүн да эмес эле...

Ошондой болсо да Алымкул Аталаык өзү өлкөнү башкарған кыска убакытта түпкүлүктүү олуттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзө алды. Менимче ал ошонусу менен кыйраганы калган хандыктын жашоосун дагы туура он жылга узарткан.

## ТИРКЕМЕ

1. Алымул Аталаык: Тарыхий – булакнаамалык бейне./Түз.жана коммент. Т.Кененсариев, өзбек тил.котор. А.Топчуев. – Бишкек – Ош:1999. 14-бет.
2. Молдокасымов К. Алымкул аталаык. // Кыргыз Туусу. № 61, 15-18-август, 2003-ж. 15-бет.
3. Алымкул Аталаык: Тарыхий-булакнаамалык бейне, 14-бет.
4. Үсөйүн-ажы. Кыргыз санжырасы. //Кыргыздар, т.2, 113-бет.
5. Сыдыков А. Родовое деление кыргызов. //Сб.»Белек», - Ташкент, 1927, 26-бет; Аттокуров С. Кыргыз санжырасы, 172, 181-беттер.
6. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 36-барак.
7. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.52, 51-барак.
8. Ошондо эле, д.52, 52-барак.
9. КР БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 37-барак.
10. КР БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.52, 47-барак.
11. Молдокасымов К. Аталган макаласы.
12. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. 186-бет.
13. Алымкул Аталаык: Тарыхий-булакнаамалык бейне, 15-бет.
14. Султаны Кенисары и Садык. Биографические очерки Султана Ахмета Кенисарина, 85-бет.
15. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 187-бет.
16. Валиханов Ч.Ч. Записка о Кокандском ханстве //Собрание сочинений, т.3. 322-бет.
17. Султаны Кенисара и Садык, 86-бет.
18. Ошондо эле, 86-бет.
19. Кененсариев Т. Кыргызстандын Орусияга каратылыши, 112-бет.
20. Бейсембиев Т.К. «Тарих-и Шахрухи» как исторический источник. - Алма-Ата: Гылым, 1987. 123-124-беттер; Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы, 68-69-беттер.

21. Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т.1. 267-бет.
22. Наливкин В. Аталган эмгеги, 193-194-беттер.
23. Ошондо эле, 195-бет.
24. Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии XIX века.(вторая половина) – Ф.: Кыргызстан, 1966. 200-201-беттер.
25. Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского ханства. – Ф., 1961. 44-бет.
26. Алымкул Аталаык: Тарыхий-булакнаамалык бейне, 33-34-беттер.
27. Джамгерчинов Б. Присоединение Киргизии к России, 272-бет.
28. Алымкул Аталаык: Тарыхий-булакнаамалык бейне, 39-бет.
29. Ошондо эле, 39-бет.
30. Ошондо эле, 39-40-беттер.
31. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 198-бет.
32. Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент, 1973. 67-бет.
33. Бейсембиев Т.К. «Тарих-и Шахрухи» как исторический источник, 126-бет.
34. Веселовский Н. Бадаулет Якуб-Бек. Аталаык Кашкарский. – СПб.,1898. 90-бет.
35. Ибрат. Фаргона тарихи.\Мерос. – Ташкент, 1991. 305-306-беттер.
36. Ибрат. Фаргона тарихи, 306-бет.
37. Алымкул Аталаык: Тарыхий-булакнаамалык бейне, 42-43 беттер.
38. Султаны Кенисары и Садык. Биографические очерки султана Ахмета Кенисарина, 87-бет.
39. Наливкин В. Аталган эмгеги, 198-бет.
40. Өмүрбеков Т.Н. Борбордук Азия элдеринин ар тараптуу байланыштарынын жаңы доордо өнүгүшүндө инсандардын ээлеген орду. // Центральная Азия: вчера, сегодня, завтра: Материалы Международной научной конференции. – Б.: АО «Учкун», 2002. 201- бет.
41. Казакстан Республикасынын БМА Ф.И.-3, оп. 1, д. 167, 139 барактын арты, 141, 141-барактын арты.
42. Өзбекстан Республикасынын БМА Ф.И.-105, оп 1, д. 27. 32-барак
43. Казакстан Республикасынын БМА Ф.И.-3,оп 1, д. 513, 149-150 барактар.
44. Казакстан Республикасынын БМА Ф.И.-3, оп. 1, д. 652, 2-3 барактар.
45. Алымкул Аталаык: Тарыхий-булакнаамалык бейне, 43,45-беттер,
46. Алибеков М. Кокандское ханство по новейшим известиям. // ВС. № 7, -СПб., 1869. 74-бет; Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 198-бет.

47. Өзбекстан Республикасынын ОРАБМА. Ф. 1575, ВУА, д 8, 157-барак; Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии XIX века (вторая половина), 223-бет.
48. Боотаева Б. Кыргызы между Кокандом, Китаем и Россией, 68-бет.
49. Кыргыздар, т.2, 113-бет.
50. Куропаткин А.Н. Кашгария. Историко-географический очерк страны, ее военные силы, промышленность и торговля. –СПб, 1879. 130-бет.
51. Өмүрбеков Т.Н., Чоротегин Т.К. Кыргыздардын жана Кыргызстандын жаны доордогу тарыхы. 130-бет.
52. Куропаткин А. Исторический очерк Кашгарии.// Военный сборник. - СПб., 1878. № 1. Ч. 1. 114-бет.
53. Молдокасымов К. Аталган макаласы// Кыргыз туусу. 19-21-август, 2003-ж. 11-бет.
54. Кененсариев Т. Кыргыздардын Орусияга каратылышы, 126-бет.
55. Донесение М.Г. Черняева от 8 августа 1864 г. //Султаны Кенисары и Садык., 63-бет.
56. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-105, оп.1, д.28, 407-барак.
57. Ошондо эле, д. 27, 251-барак.
58. Ошондо эле, д.27, 187-барак.
59. Донесение есаула Серова от 8 декабря 1864 г. // Русский Туркестан/ Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. Выпуск 3. –СПб, 1872. 80-83-беттер.
60. Романовский Д.И. Заметки по среднеазиатскому вопросу. - СПб, 1868. 157-бет; Султаны Кенисары и Садык., 73-бет.
61. История народов Узбекистана. Том 2. - Т.: Издательство АН УзССР, 1947. 231-232-беттер
62. Касымбеков Т. Сынган кылыч: Тарыхый роман. 2-басылышы. – Ф.: Кыргызстан, 1979. 6, 9-беттер.
63. Веселовский Н. Киргизский рассказ о русских завоеваниях в Туркестанском крае. Текст перевода и приложения –СПб., 1894. 68-бет.
64. Молдо Нияз. Санат дигарастар./ Түзүүчү Сооронов О. – Б.: «Учкун» концерни, 1993. 60-62, 63, 64-беттер.
65. Мухаммед Салих Кори Ташканди «Тарих-и Жадидай Ташканди»/ ӨР ИА Чыгыш таануу жана кол жазмалар институтундагы № 7791 кол жазма. // Ташкент, ташкентцы й Россия. - Ташкент, 1965. 151, 154-беттер.

## Глава V. КОЛОНИАЛДЫК ДООРДОГУ УЛУУ ИНСАНДАРДЫН ИШМЕРДИГИ

### § 1. Курманжан датка – Алайлык кыргыз ханышасы

Кечмөн элдердин байыртадан калыптанган артыкчылык касиеттеринин бири – алардын аял затына кылган аяр мамилеси. Муну кезинде байыркы грек тарыхчысы – тарыхтын атасы Геродот да баса белгилеген. Атактуу тарыхчы өз эмгегинин биринчи китебинде б.з.ч. VI к. орто ченинде Орто Азияны мекендеген кечмөн сак-массагеттердин жол башчысы жөнүндө мындай деп жазат: «Массагеттердин падышасы маркум падышанын жубайы эле. Ага Кир (Персиянын падышасы) аны өзүнүн зайбыы кылууну каалагансып жуучу катары элчилерди жөнөткөн. Бирок Томирис Кирдин өзүнө куда түшпөстөн, массагеттердин падышачылыгына көз артып жатканын түшүндү жана ага көнгөн жок. Ошондо Кир айла-амал менен максатына жете албагандыктан массагеттерге ачык согуш ачты» [1]. Ал эми аталган согуш б.з.ч. 530-ж. баскынчылардын женилиши, 29 жыл бийдик жүргүзүп Ахеменийлер державасын түптөгөн Кирдин өлүмү менен аяктаганы тарыхта дайын.

XIX к. Орто Азияга, Кыргызстанга келген орус окумуштуулары, алысцы Европа өлкөлөрүнөн келген саякатчылар, жер чалуучулар дагы ислам канондоруна жат, чыгыш өлкөлөрүнүн үрп-адаттарынан тышкарлыктын аялдарынын ээн-эркин, эркектер тарабынан эч басмыртталбай жашаганына таң калышкан. Алардын жазганына караганда кыргыз аялдары чоочун коноктордун, чет жерлик меймандардын көзүнчө гана үй ээси катары эрине баш ийгендей түр көрсөтүп, күндөлүк турмуш-тиричиликтөрдө чечүүчү ролю ойночу. Албетте кыргыз зайыптарынын мындай артыкчылыктары, өзгөчө абалы көп кылымга созулган кечмөн турмуш ынгтайына байланыштуу калыптанганы анык. Анткени тынымы жок жоокерчилик заманда эркектер көбүнэссе жортуулуга кетип же алыста мал артында жүргөндө үй-булөдө кыйла жоопкерчилик аялзатына жүктөлчү. Кәэде капыстан жоо чапканда колго курал алып коргонууга туура келген. Болбосо «Кыз Сайкал», «Гулгакы», «Жаңыл Мырза» сыйктуу кыргыздын баатыр кыздарынын көркөм образы кайдан, кантип жаралмак? Буга XIX к. өзүнүн тубаса ақылмандыгы, даанышмандыгы жана алысты көрө билген көсөмдүгү менен анык элдик жол башчыга айланып, данкы далайга угулган Курманжан датканын кылымга тете өмүрүндөгү көп жылдык үзүрлүү комодук-саясий ишмердиги күбө.

Эгемендиктін, көз каранды эместиктін шарттарында аты ачық айтылып, арбагы көбүрөөк козголо баштаган қыргыз элиниң сыймығы, XIX к. саясий тарыхында жаркырап жанган жылдызы, эл энеси - Курманжан датка энебизге акыйкат бааны XX к. Қыргызстанды башкарған мамлекеттік жетекчилибериздин ичинен алгачкы ирет тунгуч Президентибиз А.Ақаев гана бере алды. Курманжан датканың эстелигін ачууга арналған аземде сүйлөгөн сөзүндө КР Президенти А.Ақаев мындан деп баса көрсөткөн: «Кылымга тете өмүр сүргөн қыраан энебиздин қыргыз тарыхында ээлеген орду жана қылган қызматы чынында да тенденсиз...96 жылдық өмүр жолунда... элиниң, жүртүнүн мұдөөсүн баарынан жогору коюп, тарыхтын, шум замандын катаал сыноолоруна сырттандардай түруштуқ көрсөттү. Ошонусу менен бүткүл Алға-Тоолук ак калпак қыргыз элиниң кадырман энесине айланып, аруу элеси урпактарының жүрөгүндө өлбөс-өчпөс болуп уялап калды. Курманжан энебиздин биз үчүн улуттук сыймық катары тенденсиз улуулугу, кун жеткіз ыйыктығы жана ченемсиз бийиктіги, менимче мына ушунда турат» [2].

Ушул оюн улап А.Ақаев кийинки китебинде жазғандай “Курманжан-датканың фигурасы қыргыз тарыхында көрүнүктүү орунду ээлейт. Бул өзү өзгөчө акылгөй, бийликтүү жана кайраттуу аял болгон, ал өзүнө гана таандык жогорку жеке жана мамлекеттік касиеттердин аркасында алдыга суурулуп чыккан. Анын иштери жана аты уламыштарга айланған. Ошол алысқы жылдарда эле аны “Алай ханышасы” деп аташкан” [3]. Арийне, андай атакка ээ болуш үчүн қыргыздын намысқөй қызына кыйла кыйынчылыктарды, кайгымунду жана кубаныштарды баштан кечириүүгө, элине ак қызмат өтөөгө туура келди. Элине қылган эмгеги гана аны атпай қыргыз жүртүнүн ардактоосуна, түбөлүктүү урмат-сыйга жеткирди.

Акыркы жылдары, айрықча элибиз эгемендикке ээ болгон мезгилден бери карай бөлөк Улуу инсандарга караганда Курманжан датканың өтөлгөлүү өмүр жолун, көп қырдуу үзүрлүү ишмердигин изилдөө өнүтгүндө ич жылдытып көнүл тойгузаар көп иштер жасалды, алгачкы карлыгачтар сымал акыйкат ойлор арбын айтылган макалалар, жыйнектар, китеpter жарық көрдү, атүгүл диссертациялык иликтөө жүргүзүлдү [4]. Бирок, менин терен ынанымында буга чейин аткарылган иштер али аздык қылат, маселенин чекеси оюла элек. Аナン калса айдыңы алысқа кеткен қыргыз ханышасы жашаган доорго, ага замандаш Улуу инсандардын қыргыз тарыхындагы ордуна сереп салган ар бир адис тарыхчы бул маселе-

ни кыйгап өтүүгө акысы жок, ал турмак өз оюн айтууга жана жазууга милдеттүү. Менимче Курманжан датка энебиз тууралуу келечекте далай китечтер жазылып, ишмердигинин ар бир өнүрү боюнча илимий изилдөөлөр ишке ашырылыши абзел. Болбосо эмнеге каннаташ жашаган агайин-туугандарыбыз-казак, өзбек элдеринин, ошондой эле орус, кытай, алысцы Европа, Америка, Азия өлкөлөрүнүн чыгаан уул, кыздары тууралуу ондогон-жүздөгөн эмгектер жазылып, кыргыздын сырттандары бирин-серин иликтөөлөр менен чектелиш керек?

Эл арасында айтылып калган көптөгөн санжыра, уламышбаяндарга, аныз кептерге Караганда Курманжан датка 1811-ж. Ош шаарынан анчейин алыс эмес жердеги Орке кыштагында туулган. Кийинки эле XX к. 90-жж. чейин көпчүлүк авторлор анын туулган жери Мады айылы деп жазып келишкен. Бул пикирдин туура эмес экендигин датка айымдын урпактарынын бири, тарыхчы - окумуштуулардын жаңы муунунун өкүлү Турсунай Өмүрзакова алгачкы ирээт айтып чыгып, чындыктын көзүн ачып берди [5].

Болочок “Алай ханышасынын” атасы Маматбай ар дайым Адигине уруусу менен жанаша жашап келген кыргыздын Мунгуш уруусуна кирчү Жапалак уругунун мал-жандуу, өз оокатына тын, адамкерчилик сапаттарды жогору кооп, элдик каада-салттарды бек сактаган нарк-нускалуу киши болуптур. Анын ата-бабалары жеринен эле Алай өрөөнүн жердеп, ары жагы Кашкарды карай акчу Кызыл-Сууга, биягы Ош, Аңжиян, Маргалан, Наманганга чейин көн аймакты мекендейген көп сандаган кыргыз уруу-уруктары менен тууган-туушкандык ич ара алака-байланыштарды ишке ашырып турган.

Конкреттүү тарыхий маалыматтар боюнча XIX к. орто ченинде Кичи жана Чоң Алайды жердеген Адигине уруусунун адам саны 3145 түгүндү, Мунгуш уруусу 1225 түгүндү түзгөн. Алайдын күн батыш тарабындагы ичкиликтөр чакынды жашап, саны тууралуу маалыматтар анчейин так аныкталбагандыктан жалпы Ферганалык ичкиликтөр адигине менен мунгуштарды бирге эсептегендөн үч эсे көп деп айтылчу [6]. Алайдын Кашкарга чектеш оту мол, көк кашка суулар аккан малга жайлую көн капчыгайларында, көк жайыктарында жана кокту-колотторунда Сары-Көлгө чейин ичкиликтөрдин Найман, Тейит, Кыпчак уруу-уруктары көчүп-конуп жүрүшчү. Алардын мурдатан Маргалан тараапта кыштоо, күздөөлөрү боло турган. Алардан алысыраак аймакты - Көк-Суунун төрү менен ага куючу өзөн-суулардын боюнчалыгы көк-жашыл өтөк, жылгаларда Адигиненин Жору уругунун айылдары жайлачу. Сары-баргылар Алай-

дын ичкери жагында, Кара-баргылар Алайкууда, Награда, Тас-баргылар Улуучатта жана Көк-Сууда көчүп - конуп жүрүшчү. Ал эми Мунгуш уруусунун Жоош уругунун бир бөлүгү жайкысын такай Кызыл-Сууну бойлоп Көк-Сууга кошулганга чейин конушкан, андан ары Малтабардан тартып Нура суусун жээктеп, Тутучар, Сакал сууларынын боюнда, Награ колотунда, Үч-Ташта жашап жана Караван-Көл ашуусуна чейин жайлогоо чыгышчу [7]. Дал ошол Жоош уругу менен Курманжандын жаш чагында тагдыры убактылуу байланышканы маалым.

Кытайдагы кыргыз санжырачысы Үсөйүн-ажынын санжырасы боюнча “Мунгуштан Каштамга, Жагалмай деген эки уулу, Каштамгадан алты уул, Жагалмайдан алты уул болуп ар бири бирден урууга таралат. Жагалмайдын алты уулунун биригинин аты Жоош экен, мындан Балык, Кожожар (Кудаяр), Ороз деп үч уул болгон. Жалпы Жоош уругу ушу үч атадан таралат” [8]. Н.А. Аристовдун кезинде бул уруу тууралу мындай деп жазганы бар: “Мунгуш уруусу адигине менен бирге Алайды жайлайт жана Оштун айланасында мунгуш уруусунун кыштоолору бар, алар он эки бутактан турат, алар: кодогочун, жапалак, төлейкөн, жоош, жылгелди, сарттар, савай, көк жатак, сонолок, тейке, ирке-кашка жана монгол” [9]. Демек Курманжан тармактантган чон уруу бирикменин ичиндеги тектүү уруктан чыккан.

Анын кыз кези болочок сыр билги, өзү жактырып жары болгон адамдын сырттани Алымбек датка сыйктуу эле чар тарабы чалкар тоо, айдыны күчтүү Алайда өткөн. Ал эми эл аралык мааниси бар “тогуз жолдун тоомундагы” бул өрөөн соодагер, кербендердин тагдырына гана таасир этпестен бүтүндөй Орто Азия чөлкөмүнүн, бөтөнчө Кокон, Бухара хандыктарынын, Кашкар аймагынын саясий турмушуна да салмагын салып турганы белгилүү. Кээде Алай аталган чөлкөмдөрдө башталган орошон окуялардын чордонуна айланып, убакыт өткөн сайын бууракандап көбүрүп-жабырган, токтосуз чечүүнү талап кылчу талылуу маселелердин бир учу ушул жакта тургандай туюлчу. Курманжан дал ушундай касиеттүү жерде чоноюп, көп нерселерге эртээрэк көзү каныккан. Бир чети буга анын бала чагынан чыйрактыгы, тунук акылы, ата-энэ, тутуган-уругунун туура таалим-тарбиясы, нukura элдик агад-нарк, каада-салттарды жаштайынан жакшы өздөштүрүшү, элинин руханий маданиятын, мүдөө-тилегин мыкты билүүсү жана жан дүйнөсүнүн акактай тазалыгы, чечкиндүү чапчан мүнөзү себеп болгон сыйктанат.

Курманжандын эли, жери жөнүндө орус генералдарынын мындай деп жазганы бар: “Салтка айланган бул мамилелер (кыр-

гыз-кокон, – Θ.Т.) эч качан, атүгүл күчтүү хандардын тушунда да адатта букаралары баш ийип багынгандай көрүнгөн эмес. Көбүнчө салыштырмалуу жоокерчилиги менен айрымаланып жана өздөрүнүн тоолуу конуш- журттарынын чоочун киши өтүп бара алгыстыгынан пайдаланып, ханга дushman кайсы бир партияга курал катары кызмат кылууну көнүмүш ишке айландырган кара-кыргыздар жайында женил-желпи эле мезгил-мезгили менен хандарга карши күрөшкө чыгышчу, ал эми козголончуларга карши жиберилген хандын аскерлери тоо арасындагы тар капчыгайларга терендеп кирип барганга алы-күчү жетчү эмес; эгерде аякка кирип барышса, анда бири да аман калбай кыргынга кабылчу (Дароот-Коргон). Кара-кыргыздардын салыштырмалуу баш ийгени алардын тоо этегинде-ги кыштактардагы базарлардан көз каранды болгону жана көп (кыргыз – Θ.Т.) кыштоолорунун акыркыларга (кыштактарга – Θ.Т.) жакын, б.а. онойтураак кол жеткидей жерде жайгашканыгы менен шартталган” [10]. Ушул сыйктуу пикир 1876-ж. “Русский инвалид” газетасына жарыяланган “Алай тоолоруна экспедиция ”аттуу макалада да айтылат [11].

Алай өрөөнүнүн жана аны мекендеген жергилиттүү элдин мындаи өзгөчө касиеттери Курманжандын эч нерседен кайра тартпаган өткүр, эрки бекем, кайраты каттуу мүнөзүнө өзөк болгону талашсыз. “Жер тамырынан эл тамыры”, “табият менен адам баласы киндиктеш” деген ылакап кеп төгүн айтылбаса керек. Бул өңүттө датка айымдын жакын туугандарынын кызыктуу эскерүүлөрү мезгилдүү басма сөздө ХХ к. 90-жж. башы ченде да жарыяланган [12].

Бул аймак, анын калкы жөнүндө 1898-ж. орус география комунун саякатчыларынын катарында мында келип кеткен италиялык саякатчы Феликс Рокка өзүнүн төмөндөгүдөй жылуу пикирин жазган экен. “Бул тоолуу аймактарды ээлешкен көчмөн кыргыз калкы кара-кыргыздар деп аталац. Аларды негизинен мунгуш, адигине жана ичкилик деген уч уруу түзөт. Мунгуш, адигине уруулары Ош жана Анжиян уезддеринде отурукташса, ичкилик уруусу Маргалан уезди менен Кичи Алай тоолорунда жайгашкан. Баардыгы биригип 75 минге жакын калкы бар. Чоң Алайда жашаган элдер... кыштоолордо турушат... Жайкысын тоолуу аймактагы эл кыштоону калтырып жайлоого көчөт” [13].

Айта кете турган нерсе, дээрлик 100 жылга жакын убакыт, ХХ к. аягына чейин Курманжан датканын өмүрү жана ишмердигинин айрым урунтуу учурлары чаташтырылып, ақылга сыйбаган ойлор айтылып келди. Алсак, Совет доорунда жааралган эмгектерде Кур-

манжан 18 жашка чыкканда ата-энеси анын каршы экенине кара-бай, мурда эч качан көрбөгөн, бала чагында кудалап койгон кайындарына - юваш уругунан чыккан Кулы-Сад-Яров деген бечарага күйөөгө беришкен. Ага күйөөсү жакпай калып, үч жыл бою Яровдун номиналдуу гана аялы болуп эсептелген жана атасынын төрүндө отурган деп жазылчу. Таң калычтуу бир жагдай, азыркы учурда эскиче көз карашты жаныртып, атүгүл көбүртүп-жабыртып аны колуктусунан үч эссе улуу, б.а. 60 жаштагы улгайган киши болгон деп «ачылыш» жасагандар, калыстыктан тайып, тарыхий чындыкты адабий такмазага айландыргандар да жок эмес. Ал эми андай адашуулардын чын-төгүнү XX к. 90-жж. эл арасынан жыйналган маалыматтар аркылуу текталды. Элдик уламыш, баяндар боюнча уруктун аты юваш эмес жоош, күйөөнүн аты Кулсейит, аны болочок колуктусу жайлоодо далай жолу көрүп, чогуу чонойгон. Кайын журту деле колдон түшмө бечара жарды жалчы эмес, кайнатасы Төрөкул 500 түтүндүү жоош уругунун бийи экен [14]. Чамасы жубайлардын жаштарында деле анчалык чон, «Ак Мөөр менен хан Жантайдай» жасалмалуу айрыма жок эле. Болгону эки жаш улуу күйөө жигит жаштык кылып, бошон борпонураак болгондуктан табиятынан өзүнө да, өзгөгө да талапты катуу коё билген, кыйла чыйрак кыздын жан дүйнөсүн, ички аялуу сезимин ойгото албаган, көңүлдөрү төп келбegen сыйкатнат. А бирок жашоо, өмүр дегенин бир жerde токтоп калган жок, бирде энкейиште бууракандап, бирде жайыкта көөлгүп жайбаракат аккан суудай түгөйлөр өз бактысын табышканы да анык.

Айталы, андан эки-үч жыл өтүп-өтпөй, 1832-ж. Анжияндын акими, Алайлык кыргыздардын билерманы, атактуу Алымбек датка Курманжандын көңүлүнө толуп, «улук башын кичик кылып» адамкерчилик менен Кулсейиттен башын ачып алган болчу [15]. Ошондун тартып ай чырайлуу, нур жүздүү ашкан сулуу жана жаш болсо да акылга бай зайдын турмушунда кескин өзгөрүү, өзгөчөлөнгөн өтө кызыктуу мезгил башталды. Анткени, жогоруда айтылгандай, отурукташкан элдерден айрымаланып көчмөн кыргыз аялдары күндөлүк жашоо-тиричиликтө, коомдук жана чарбалык турмушта активдүү роль ойноп келгендиктен, Курманжан дагы Алымбек датканын жүргүзгөн иштеринен такай кабардар болгон, эл камын жеген чон саясатчы жарынан сабак алган десек аша чапкандыкка жатпас.

Дегеле Курманжандын Улуу инсан катары калыптанышында, коомдук-саясий көз-карапштарынын байышында жана бышып же-тилишинде, көрпендеринин бири болбой бийиктешинде, өр тартып

өйдөлөшүндө өзү каалап, тагдырын тапшырган Алымбек датка чечүүчүү роль ойноду.

Академик А.Ч.Какеев таамай жазгандай «Курманжан датка кат-сабаттуу киши эле эмес, татыктуу түрдө чөлкөмдөгү өз мезгилиниң өтө билимдүү өкүмдарларынын бири болуп эсептелген. Анын атак-данктуу күйөөсү Алымбек дагы ошондой болгон, анын балдары да ушундай болууга умтулушкан» [16].

Анан калса XIX к. 30-жж. Алымбек датка Мадали хан менен мамилеси жакын болуп, ага тагылган мамлекеттик иштерди аткаруу үчүн алыссы Аңжиянга, Коконго, Наманганга ж.б. вилааеттерге, калааларга аттанып кеткен учурда акырындап аргасыздан датканын ордун жоктотпой эл бийлөөнүн сырын үйрөнүүгө туура келди. Жеринен дээринде бар, көргөнүн көз жаздымында калтырабаган жөн билги зайып көп өтпөй көпчүлүктүн көнүлүнө толуп, калк башкарууга көзү каныгат. Ангыча Кокондо кыргызга жээн жана күйө Шерали Хаджи бий уулу хан көтөрүлүп, ордодогу окуяларга аралаша баштоону ага тагдыр буйруган эле. 1842-ж. ал күйөөсү Алымбек датка менен бирге биринчи жолу Кокон хандарынын ордосуна келет. Ошондо Курманжан Шерали хандын кыргыз аялдары Жаркын Айым (Саруу) жана Соно Айым (багыш) менен таанышып, көпкө чейин көйгөйлүү маселелер боюнча кенешкен, ынтымакты чындоо, үзбөй кабарлашып туруга убадалашкан [17]. Айтмакчы, Шерали хан эки кыргыз зайыбынан 5 эркек балалуу болгон. Жаркын-Айымдан – Сарымсак, Кудаяр жана Султан-Мурал деген уулдары; Соно-Айымдан – Мала-бек менен Сопу-бек төрөлөт [18]. Курманжандын ханышалар менен түзгөн жакшы мамилесинин кийин пайдасы тийип, алар астыртан жөнөткөн күш тилиндөй кат-кабардын аркасында Алымбек датканы ажалдан аман алып калусуна аралжы болду.

Алымбек датка Курманжанга үйлөнгөндөн кийин андан 5 эркек балалуу, 2 кыздуу болгону маалым. Алар Абдыллабек (1843-1876), Баатырбек (1848-1895), Мамытбек (1850-1893), Асанбек (1852-1953), Камчыбек (1863-1895), кыздары Айымбү менен Сатимбү эле. Асырап алган балдары Жаркынбай, Карабек, биринчи аялынан Акунбек, Кокондогу эн кичүү кыпчак токолунан Алтын бешик Кылычбек деген уулдары болгон – деп айтышат алардын урпактары [19]. Алардын баары кийин эл керегине жарап, калайык калкына ак кызмат өтөшкөн болчу.

Курманжан датканын ханышалар менен ынтымагы Жаркын айымдын уулу Кудаяр 1865-ж. үчүнчү ирет кайрадан хан жарыялангандан кийин кыйла чындалат. Бул кезде Алымбек датка атаан-

даштыктын айынан ажалга кабылып, Алай элин башкаруу вазипасы, жоопкерчилиги күчтүү оор жүк-милдет анын мойнунда жүктөлгөн болчу. Бийлик талашкан күрөштөрдө Кудаярга колдоо көрсөтүү үчүн 1863-ж. Коконго келген Бухара эмири Сеид Музафар – Эддин Курманжандын Алайдагы бийлигин таанып, ага датка даражасын ыйгарат. Фарсы тилинде даддох – «адилеттүүлүк», акыйкат башкаруучу деген маанини билгизген генералга тете мансап, хандын казынасынан 1000 тенге маяна алууга укуктуу хан ордосундагы 4-даражаса, ханга элдин даттанууларын кабыл алышп, анын чечимдерин арыз ээсине кабарлап турчу [20]. Курманжанга адеп датка даражасынын ыйгарылышы тууралуу И.П.Ювачев 1907-ж. мындай деп жазган: «Элүү жаштагы Курманжан жесир калат. Кара-kyргыздардын козголонунан корккон Кокон бийлиги андан Алымбектин киши колдуу болуп өлгөнүн жашырып коюшат. Бул туурасында ал кийин гана уват. Кокон ханы Кудаярды колдош үчүн бухаралык эмир Саид Музаффар Эддин аскерлери менен Ошко чейин өттү. Мында ага Курманжан жолугуп таанышат. Эмир анын алайлык кыргыздарга таасири күчтүүлүгүн угуп, мусулман салтына туура келбесе да ага датка ардак наамын берип, аны тиешелүү жарлык менен жабдыйт жана белектерди тартуулайт. Анын бакма баласы, шейит кеткен Алымбектин улуу уулу, датка наамынын түздөн-түз мураскери Жаркынбай андан баш тартып, өгөй энесине ыраа көргөн» [21].

Кызыгы Кудаяр-хан алдын ала насили кыргыз энеси Жаркын айымды бир кезде агасы Малабек менен таарынышканда элдешүү үчүн (1857/58-ж) элчиликке жибергендей эле Бухаранын эмирине да элчиликке жөнөткөн. Ханыша Айым уулу атайын арнап берген баалуу белектерди (алтын салынган кутучаны жана аргымактарды) Музаффар Эддинге тартуулап, андан жардам сурайт. Эмир Кокон ханынын 1863-ж. энеси экинчи ирет элчиликке келип, «тизе бүгүп абдан өтүнгөн соң» Коконго жортулуп уюштурду [22]. Бул кезде жеңиш Алымкул тарапка оой баштаган болчу. Фергананын жарымынан көбү: Анжиян, Намангандын, Маргалан, Касан, Төре-Коргон, Чуст тез арада анын карамагына өткөн. Так талашкан күрөш эки жылга созулуп, акыры 1865-ж. Алымкул аталаык Ташкендин алдында окко учкан соң гана Кудаяр хан Коңондогу ордону ээледи.

Ошондо Курманжан датка тун уулу Абылдабекти жанына алышп Кудаяр-ханга күттүк айтып келет. Аласы Жаркын Айымдын айтканынан чыкпаган хан ага сылык-сыпаа мамиле жасап, урмат-сый көрсөткөн. Кетээринде Курманжанга Бухара эмири ыйгарган датка наамын өз атынан бекемдеп кымкап чапан жабат, тартуу-белектерди.

жана кошумча укуктарды берет. Хандын жаны жарлыгына ылайык Курманжан датканын Алай, Ош аймактарындагы мамлекеттик бийликтин өкүлү катарында укугу такталып кыйла кенеңген. Бул жөнүндө маалыматтар орус чиновнистерине таандык архивдик даректерде оғоле арбын. Алсак, Түркстан генерал-губернатору К.П. Кауфман 1880-ж. 16-декабрда Россиянын согуш министрине жөнөткөн катында мындан деп жазган: «Курбань-Джань Алай тоолорунда эн зор таасирге ээ болгон...Худояр-хандын түшүндө ал жесир кезинде Кокондук түшүнүк боюнча күчү генерал чинине тен келчү Датха наамын алган» [23]. Ал эми Фергана обласынын аскер губернаторунун Түркстан генерал-губернаторуна ошол жылы 1-декабрда жиберген рапортундагы ка-барга караганда «Курбань-Джань-Датха хандык башкаруунун (Кудаяр-хандын бийлигинин – Θ.Т.) убагында Ажыбек уулу уругунун кыргыздарынан жыйналган салыктан пайдаланчу жана Ош шаарына жакын жайгашкан Кунград, Мояк жана Алтыбай арыктарынан өзүнүн пайдасына херадж (айдоо аянтынан алынчу жер салыгы) жыйнап алчу. Мындан тышкary Курбань-Джань-Датха хандардан жыл сайын баалуу белектерди алып турган» [24].

Курманжан-датка XIX к. 60-ж. аягына чейин Жаркын-Айым менен такай кабарлашып катташып, Кокон хандыгынан кол үзгөн эмес. Жаркын айымдын жардамы аркасында уулу Абдылдабекти 1865-ж. Ташкент аймагында орус аскерлери менен айкаштардын бириnde көз жумган Жаркынбайдын ордуна Оштун акими кылып дайын-датат. Маркум бул мансапка 1864-ж. ээ болгон эле [25]. Кудаяр хан энесине ар дайым көнүл бөлүп урмат-сый көрсөтүп турганы белгилүү. Андыктан кадырлуу ханыша хан баласы Алайга айлап, жума-лап аң уулоого чыкканда кошо барып далай жолу Курманжандын ардактуу коногу-мейманы болгону анык. Мындан маалыматтардын кийласын М.Алибековдун эмгегинен кездештирүүгө болот [26].

1868-ж. Жаркын айым каза болот. Эң ишенимдүү адамынан, ақылман кенешчисинен айрылуу чабалыраак, муун-жүүнү бош жалтан жана чечкинсиз эрки бош саясатчы Кудаяр хандын жаңы жаңылыстыктарына, өлкөнү башкарууда көптөгөн кемчиликтерди кетирүүсүнө, абалдын чыналышына, ақыры калктын ага наара-зычылыгынын кескин өсүшүнө өбөлгө түзбөй койгон жок. Хандыкта кырдаалдын кыйындап бара жатканын алдын-ала баамдап-байкаган датка айым Кокондогу хандын ак сарайына баруусун ток-тоткон [27]. Аңсыз деле Ош аймагы менен Алай өрөөнүндө анын кадыр-баркы хан, бектерден кем эмес эле. Буга 1871-ж. Алайга келген илимпоз-саякатчы А.П.Федченконун даткага берген өтө объек-

тивдүү мүнөздөмөсү күбө. Ал Курманжан датканы мындайча баалайт: «Алайда кокондуктардын бийлиги күчтүү эмес. Ал жерде кыргыз аял Мармаджан-датха башкы авторитет болуп эсептелет... Ал өз алдынча уруусун башкарат, эң чоң кадыр-баркка ээ: биздин жигиттер ал жөнүндө улуу урматтоо сезими менен гана айтышты. Хан өзү аны сыйлайт жана Коконго келгенде аны кадырлуу бек катары кабыл алат» [28].

Орус авторлорунун эмгектериндеги маалыматтар боюнча Курманжан датканын кыштоосу Гүлчөдөн орун алган. XIX к. 70-жж. Түркстандын генерал-губернатору К.П. Кауфман «Гүлчө колоту Гүлчө суусунун боюндагы бийигирээк өрөөн боло турган. Анын узундугу 4 верст, туурасы 2 верст келип, бөксө тоолор курчап турчу. Гүлчөдө, ошондой эле жакын арадагы өрөөндөрдө Баргы уругунун бир нече бөлүмдөрү кыштап, жайында (Чон) Алайга жайлоого чыгышчу. Гүлчө Ош уездиндеги бүткүл тоолуу тилкенин кара жолдорунун түйүнү сыйктуу. Андан эки жол Ошко, дагы бирден жол Өзгөнгө жана Сопу-Коргонго кетет, ал жол андан ары Терек-Даван менен Чон Алайга айрылышат. Ошентип Гүлчө өзүнүн экономикалык маанисинен тышкary, аны ээлегендөргө тоолордон чыгуучу босоголорду кулпулап тосуп, тоолордо көчүп-конуп жүрүүчү кара-кыргыздарды түздөн-түз көз каранды абалда калтыра турган түйүн» – деп жазган Россиянын согуш министрине 1876-ж. 11-июнда жөнөткөн билдириүүсүндө [29].

Дал ошол 70-жж. Ош уездине караган кыргыздардын басымдуу көпчүлүк бөлүгү Чон Алайга жайлоого көчүп барышчу. Алсак саны абыдан арбын адигине уруусунун Тооке, Олжоке, Сарттар, Жору жана Савай уруктары Көк-Сууда жана ага куйган өзөндөрдүн боюндагы капчыгай, өрөөн, өтөк, кокту-колоттордо жайлап, кышында алардын бөлүктөрү Көк-Суудан тышкary Терек-Даван чон жолунда, Суранташ жана Сургет колотторундагы конуштарында кыштап калышчу. Мунгуш уруусунан Коодогочун, Жапалак жана Жоош уруктары баардык малын кышкысын Той Чыкмас, Икезяк (Эки өзөк же Тезек – Θ.Т.), Кош-этек тоолорундагы кыштоолордо, Караван-Көл (Кербен-Көл – Θ.Т.) ашуусунун жанында жана андан аркы Награга чейин калтырышчу. Өздөрү – ал малдын ээлери болсо Ошко кыштоо үчүн кетишчүү [30]. Курманжан датка кышкысын Алайдан Мадыга ылдыйлап түшүп келээр эле. Фергана өрөөнүнөн жайында Алайга көбүн эссе жалгыз өркөттүү төөлөрү-нарлары бар кыргыздар көчүп бара турган. Оор жук жүктөлгөн ошондой төөлөр гана бийик тоо арасындагы өтө коркунучтуу татаал тар жол,

тайгак кечүүлөрдөн өйдө көздөй өрдөп өтө алышчу жана бийик бел ашып Аму-дарыянын бассейнине чейин жете барышчу»[31]. Иш жүзүндө Ош аймагынан тартып Кичи Алай менен Чон Алайга чейинки ойдун жерлерди, өрөөндөрдү кыштап, жайлаган кыргыз урууларын Курманжан датка 70-жж. орто ченине, т.а. аталган чөлкөм 1876-ж. жайында Россия империясына каратаылганга чейин жеке өзү эзелки элдик адат-нарктардын негизинде башкарып турду.

Белгилүү болгондой XIXк. 70-жж. башына карата Kokon хандығында баш аламандык күчөп, саясий кырдаал кыйындаган. Акырындал Кудаяр хандын ач көздүгү артып, ичи тар таш боордугу, шекшинчээктиги чегинен чыгат. Эми анын башкы максаты эбин таап байлыкка маруу, калың букара калктын эсебинен өзүнүн казынасын толтуруу болуп калган [32]. Мун үчүн ал баардыгына, керек болсо өз өлкөсүнүн көз карапанды эместигинен да баш тартууга, Бухара эмиринин, Россия императорунун канатына кал-каланууга даяр эле. 1858-1865-жж. бир нече жолу Бухара ээлигине кире качып жүрүп ал буга көнүп да калган болучу. Айрыкча анын салык саясаты карапайым калктын жашоо-тиричилигine теске-ри таасир этип, жек көрүү сезимин күчөттү. Бул мезгилиде негизги салыктар-харадж, зекет, танаптан тышкary салыктын жаңы түрлөрү киргизилип, алардын саны 70-жж. башы ченде 20 га жакындайт [33]. Салыкчылар алтын, күмүш, жезге, тузга, жүк жүктөлчү унаага: төөгө жана эшекке, жада калса куурайга да салык салчу экен [34].

Хан салыкка басырылган элдин адам чыдагыс мындай оор абалы сөзсүз хан бийлигине каршы көтөрүлүшкө алып келмек. Адеп анын учкуну 1871-ж. жазга маал Сохтук кыргыздардын арасында тутанды. Көтөрүлүш болгон жылы мында келген саякатчы А.П.Федченконун маалыматы боюнча көтөрүлүшкө Сохтун акиминин талоончул тажатма жыйымдары себеп болгон. Көтөрүлүш тез арада Курманжан датканын карамагындагы Алайлык кыргыздарды кучагына алат [35]. Kokon ханы көп аскер жөнөтүп бул көтөрүлүштү арандан зорго токтотот. Бирок эки жыл өтүп-өтпөй бүткүл хандыкты солкулдаткан, аттүгүл анын тагдырын чечкен жаңы элдик кыймылдын төө өркөчтөнгөн кубаттуу толкуну жүрдү. Аны адатта адис окумуштуу тарыхчылар өз эмгектеринде Kokon көтөрүлүшү же Болот хандын көтөрүлүшү деп атап коюшат [36].

1873-жылы жаз - жай айларында башталып, 1876-ж. башына чейин уланган бул нагыз элдик-боштондук кыймыл эң зор терриорияны камтып, ага 100 минден ашуун киши катышты. Жогоруда

аталган адис окумуштуулар баса белгилегендей эки этап менен жүргөн элдик күрөштүн алгачкы этабында (1873-1874-жж.) эл мас-салары түздөн-түз ал кездеги Кокон ханы Кудаяр хандын аксым-дыктарына карши көтөрүлүш баштаган. Экинчи этапта (1875-1876-жж.) кош душманга карши күрөшүүгө, Кокон ханынын кошуундарынан тышкary падыша аскерлери менен да кармашууга туура келди. Себеби көтөрүлүштүн жүрүшүндө алсыраган Кокон ханына Түркстан чөлкөмүндөгү орус бийлиги ачык эле колдоо көрсөткөн. Кокон хандыгы ошол кезде (1868-жылкы келишим боюнча) Россия империясынын вассалы, ага жарым-жартылай көз каранды мамлекет эле. Көтөрүлүш өтө күч алган кезде ага Фергананын кенири бөлүгүндө: Анжиян, Аксы, Баткен, Лейлек, Өзгөн, Ош, Чаткал ж.б. аймактарда жашаган 42 уруу-уруктар (132500 түтүн кыргыз, кыпчак) катышкан [37]. Бул чыныгы элдин эркиндигин көздөгөн кыймыл болчу. Анын жүрүшүндө эл арасынан таанымал, эл ишенип ээрчиген жол башчылар чыкты. Алардын бири Мамыр Мерген уулу Анжиян кыргыздарынын кыймылына жетекчилик кылган. Ал эми Чаткалдык кыргыздардын башында Момун Шамурзак уулу турган. Кийин көтөрүлүшке жалпы жетекчилиktи өзүн ханзаада, айтылуу Алим хандын небереси Полот хан атаган 29 жаштагы Искак Асан уулу (уругу бостон) колго алат. Ал 1873-ж. жайында Аксыдагы ыйык жер Сафид-Булан мазарында байыркы ата-бабалардын салтына ылайык ак кийизге отургузулуп хан көтөрүлгөн [38].

Бирок, бир нече жолку оомалуу-төkmөлүү оор кагылышуулардан соң элдик кыймыл күч менен басылды. Жазалоочу аскерлердин башчысы генерал-майор М.Д.Скобелев 1876-ж. көтөрүлүшчүлөрдү биротоле тынчтыуу максатында көтөрүлүштүн жол башчысы чегинип кеткен Алайга согуштук-илимий жортуул уюштурган эле [39]. Натыйжада жазалоочу аскерлер менен буга чейинки кагылышуулардын биринде жарадар болгон, кан күйгөн кармаштарда чаалыккан Полот ханды генерал М.Д.Скобелевдин буйругу боюнча издеп таап кармап келүү учун Маргалан, Оштон жөнөтүлгөн 30 киши 1876-ж. 18-февралдан 19-февралга караган түнү Алай тоолорунан колго түшүрүшөт [40]. Ошол күнү, 19-февралда император Александр II нин Кокон хандыгын жоюу жана Фергана областын түзүү жөнүндө Указга кол койгону кызык. Полот хандын көтөрүлүшү кезинде (ХХ к. 60-90-жж.) белгилүү окумуштуулар А.Хасанов, К.Үсөнбаев, В.Плоских, Т.Кененсариевдин ж.б. эмгектеринде кен-кесири изилденгендиктен биз бил маселеге кыскача гана токтоло кетүүнү туура көрдүк.

Көтөрүлүштүн жүрүшүндө айрым окумуштуулар баса белгилегендей (Т.Кененсарiev, М.Молдокасымов) Алайлык кыргыздар езгечө активдүү роль ойношкон. Курманжан датка жергиликтүү элдин небактан берки жетекчиси катарында ага түздөн-түз аралашпаса да, элдик кыймылдын эр жүрөк жол башчылары Полот-хан, Мамыр Мерген уулу, Момун Шамурзак уулу ж.б. менен кабарлашып турганы, чын ниетинен тилемеш болгону айтпаса да түшүнүктүү. Анын тун уулу Абдылдабек күрөштүн акыркы этабындағы кыйын күндөрдө Полот хандын эң жакын жардамчыларынын бири болгондугунун өзү эле көп нерседен кабар берээри бышик. Ал эми Мырзакул, Бекжан сыйяктуу айрым бир керт башынын кызыкчылыгын элдикинен жогору койгон саткын, чыккынчылар адамзаттын тарыхында ар дайын табылганы көнүмүш көрүнүш эмеспи.

Кокон хандыгы жоюлуп, анын аймагында башында генерал М.Д.Скобелев турган Фергана обласы түзүлгөн кезде Алай ж.б. тоолуу өрөөндөр өз алдынчалыгын сактап кала берген. Курманжан датка жана анын уулдары көз карапанды эместиик үчүн күрөштөн баш тарташкан эмес. Андыктан Алайлык кыргыздар Абдылдабектин жетекчилиги астында 1876-ж. жаз, жай айларында падыша аскерлерине чечкиндүү каршылык көрсөтүштү. Бул жөнүндө Түркстан генерал-губернаторунун өз учурунда (1876-ж. июнь) мындай деп жазганы бар: «Фергана өрөөнүн чыгыш менен түштүктөн курчап туруучу жана кара-кыргыздардын коргонуу каражаттарын күчтөүүчү эң бийик кырка тоолордун капчыгайлары менен өрөөндөрүндөгү табыгий тоскоолдуктар алардын конуш-журттарына кол жетпей тургандыгы жана жалган Полот-хандын орустар менен согушуна катышкандыгы үчүн аларды эч ким жазалай албагандыгы жөнүндө апартталуу түшүнүккө түрткөн. Ушундай кыялдануунун аркасында Абдылдабек менен анын апасы, Альм-бектин жесири, Мамаджан (Курманжан-датканын ысымынын орусча, французча ж.б.чет тилдеринде бурмаланып жазылыши – Θ.Т.), Омар-бек, Сулайман-кул, ошондой эле Абдул-Гафарбектин жана Вали-хан-төрөнүн алдырттан жашыруун жасаган душмандык аракеттерине байланыштуу ушул жылы февралдын аягындағы Ош менен Үч-Коргондун жанында көчүп жүрүүчү кара кыргыз урууларынын багынгандыгын билдириүүнүн кечендөөсү генерал-майор Скобелевди чечкиндүү аракеттенүүгө мажбур кылды» [41]. Демек Курманжан датка алгачкы учурда Ферганада өз үстөмдүгүн орноткон орус бийлигин тааныбоого жана мүмкүнчүлүктүн жетишинче каршылык көрсөтүүгө бел байлаган экен да.

Курманжан датканын ишмердигин изилдөөгө кыйла күч жумшаган окумуштуу тарыхчы Т.Өмүрзакованаң жазганы боюнча «Курманжан датканын конушу көтөрүлүшчүлөрдүн кадимки штабына, ал эми Алай тоолору кезектеги боштондук кыймылынын согуш майданына айланган» [42].

Албетте Түркстан генерал-губернатору баштаган орус бийлиги да жөн жаткан жок. Алар апрель айына чейин Алайлык кыргыздардан кайра-кайра өз ыктыяры менен баш ийип берүүнү талап кылыш жатты. Анткени Ферганадагы орус кошуундарынын кол башчысы генерал-лейтенант Г.А.Колпаковский 1876-ж. 16-марктагы телеграммасында (Кауфманга) баса көрсөткөндөй «Абылдабектин жол башчылыгы астында Гүлчөгө топтолгон кара-кыргыз уруулары али багынаарын айтпай турушкан». Генерал апрелде кыргыздар Чон Алайга көчүп кеткендөн кийин аларды каратту кыйын болоорун, ошондуктан Ошко шашылыш генерал М.Д.Скобелевди көп аскер менен жөнөткөнүн жана кыргыздардан үч күндүк мөөнөттө багынууну, түгүн башына салынуучу салыктын жарымын төлөөнү талап кылаарын билдириген [43].

Арийне орус генералдарынын бул сыйктуу коркутуп үркүтүүлөрүнө карабастан кыргыздар өз ыктыяры менен багынып берген жок. Көп өтпөй Абылдабек Көкчө, Олжоке, Сарттар ж.б. уруктардан чон кол курап, Гүлчөдөн 25 верст жотору Жаңырык тар капчыгайында кармашка камынат. Кыргыздарды каратту үчүн Маргаландан март айынын аягында жөнөтүлгөн полковник барон Аминов башкарған орус аскерлери адегенде Оштун айланасындагы кыймылды тынчтыуга киришет. Ал эми 31-марктта генерал М.Д.Скобелев өзү баштаган ири кошуун Гүлчөнү көздөй жүрүшкө чыкты. Бул кошуун атчан аткычтардан, 3-жана 4-Оренбургдук, 1-Жети-Суулук казак-орус жүздүктөрү менен 4-Түркстан тилкелик батальонунун аткычтар ротасынан, ракеталуу взводдон куралган. 16-апрелде Кокондон кошумча аскер күчтөрү: есаул барон Штакельбергдин кол башчылыгы астында атчан-аткычтар дивизиону менен жүз башы Янушевич башкарған ракеталуу батареянын взводу жөнөйт [44].

24-апрелде генерал М.Д.Скобелевдин кошууну Гүлчөдөн чыгып Терек-Даван жолу менен Абылдабектин турагы Жаңырык капчыгайын бет алыш жөнөдү. Жаңырык капчыгайынын төрүндөгү кууш коктунун кырында кыргыздар эки катар тизилген таштардын далласында тосотто турушкан эле. Эки тарап эргешкен чечүүчү салгылашыу 25-апрелде түшкө маал башталып 3 саатка созулду. Абылдабектин 1500 жигити кармаш учурунда жоонун бир нече жол-

ку чабуулунун мизин майтарып, катуу каршылык көрсөтүштү. Бирок тынымсыз атылган мылтыктын огунан жана бетме-бет сайышуда (штыктан) 150дөй жигит көз жумуп, бир нечеси туткунга түшкөн сон Абылдабек чегинүүгө мажбур болду. Ошондо 8 фальконет, 100дөй мылтык, 8 байрак, кылычтар олжо кылышып, 1орус аскери, 2 жигит окко учкан, есаул Штакельберг, поручик Борисов жана 20 аскер жарадар болгон. Майор Ионовдун жазалоочулаты кийинки күнү Аскалы өрөөнүнө түшүп келип Тооке уругуна тиешелүү бир айылды кыйратат. Андан соң аскерлер Таргандык капчыгайына кайрылып Сарттар уругунун бир нече айылын талкалап малын тартып алышты [45]. Көз каранды эместик үчүн күрөштүн эр жүрөк жол башчысы Абылдабек калган жигиттери менен убактылуу Кызыл-Арт ашуусу тарапка чегинип, жаңы кармаштарга камынуу максатында андан ары алыссы Памир тоолоруна өтүп кеткен болчу.

Бирок Жаңырык капчыгайындагы жениш Фергана, Алай өрөөндөрүндө жашаган калктын жаны бийликтө биротоле толук баш ийүүсүн камсыз кыла алган жок. Аталган аймактардын ар кайсыл булун-бурчтарында кыргыздардын чакан топтору пайда болуп, улам-улам күтүүсүздөн күрөштүн оттору дүрт этип турду. Айрыкча көмөндөр үчүн өтө ынгайлуу жыл мезгили - жай келээри менен кыргыздардын арасында толкундоолор кескин көбөйүп, туш тарапта удаа-удаа боло баштайт. Маселен май айынын орто ченинде жаныдан уюшулган Кокон уездинин түштүк тарабындагы Алайдын аягына танапташ тоолордо жашачу ичкилик кыргыздардын арасында Хоженттен качкан Абдул-Керим-бек пайда болуп элди күрөшкө көтөргөн. Кийинчөрөк ал элдик кыймылдын жетекчилери Абылдабек, Сулайман-Удайчы, Омар-бек менен Мадрасулга кошуулуп хан жарыяланат. Адегенде ал Абагат уругунун жол башчысы Абдурахмандын колдоосуна ээ болуп, Варухтун түштүгүндөгү тоо арасындагы айылдардан, абагаттардан жана кыргыз-кыпчактардан кыйла кол кураган эле. Архивдик даректе анын 400 жигиттен турган негизги кошууну адеп топтолгон учурда Сох менен Исфаранын ортосундагы (Сохтон 20 верст) Кара-булак капчыгайында турганы айтылат [46]. Менимче Курманжан датка Абдурахманды мурдатан жакши тааныган жана уулу Алымбек баш болгон боштондук кыймылышын таанымал жол башчылары аны өздөрүнө кошуп алыш хан жарыялашканын жактаган. Бирок мурдагыдай эле Абылдабек Алай өрөөнүн каратуу июль-август айларында толук аяктаганга чейин элдик кыймылдын анык жол башчысы бойдон кала берди. Кокон

көтөрүлүшүнүн жол башчысы Полот хандын жан-жөкөр өнөктөрү Сурайман-Удайчы, Омар-бек жана Мадрасул анын далай кыйынчылыктарда синаалган эң ишениңгү жардамчылары болушкан [47]. Аларга Курманжан датка алыссы жайлодордогу кыргыздардан көп сандаган жигиттерди топтолп, ат-көөлүк, азық-түлүк, жарак-жабдык жөнөтүп, зарыл нерселер менен жабдып турду.

Чындығында эле ал көз каранды эместикиң үчүн күрөштүн аныкуюштуруучусу болгон десек эч кандай аша чапкандыкка жатпас. Кийинчөрээк, Алай аймагы орус бийлигине толук каратылгандан бир топ жыл өткөндөн соң (1884-ж.) Түркстан генерал-губернаторуна жөнөткөн катында өзүнүн күрөштүн башында турганын жаап жашырган эмес. Алтургай катта «Ферганадагы мусулман мамлекети али Россияны тааный элек кезде мен силер менен согушкам жана талашып-тартышкам (чатакташкам). Андан кийин Абылдабек өзүнүн эки ииниси – Махмудбек (Маамытбек – Θ.Т.) жана Асанбек менен бирге Ош аркылуу Кабулга качты. Мен кичинекей балам Камчыбек менен Алайда калдым» [48].

1876-ж. жайындагы кыргыз кошуундары менен орус отряддарынын ортосундагы алгачкы ири кагылышуулар июнь айында башталды. 10-июнда генерал М.Д.Скобелев Кокондон капитан Боголюбовдун кол башчылыгы астында эки казак-орус жүздүгүнөн, ракеталуу взводдон куралган отряды кыргыздардын кыймылын басууга жөнөтөт. Бул кошуун 11-июнда кыргыздарга чабуул коюп, Варухтан ары алысса сүргөн. Ал эми 18-июнда ошол эле отряд Дара капчыгайындагы кыргыз конуштарына кол салып, эки айылды өрттөдү. Ошол окуялар болуп жаткан учурда Сох колотунда Чага жана Чайрчи кыргыздары Карагинден кайтып келе жаткан Түркстандагы орус бийлигинин өкүлү Риза-хан-ходжону коштогон кошуунга кол салган эле. Андан көп өтпөй Сох суусунун баш жағында көчүп жүрүүчү кыргыздар жапырт (нойгуттар) ачыктан-ачык күрөшкө көтөрүлдү [49]. Кырдаалдын барган сайын бул сыйктуу курчушу, кыргыздардын арасындагы толкундоолордун кубаттуу толкуну, жаны көтөрүлүштүн белгилеринин байкала башташы, эн башкысы Алайлык жана Ош аймагын мекендеген көчмөндүү кыргыздар менен Фергананын отурукташкан калкынын ортосундагы байланыштардын адаттагыдан башкача күчөшү Түркстандагы (колониалдык) падышалык администрацияны чочутуп, чечкиндүү чара көрүүгө түрттү.

Алайдагы Курманжан даткага караштуу калк ичинде абалдын кескин өзгөргөнүн туйган Фергана обласынын аскер губернатору

Түркстан генерал-губернаторуна 1876-ж. жайында опурталдуу окуялардын көбөйгөнүн шашылыш кабарлап, кыргыздарды ооздуктоо жана баш көтөргүс кылып багындыруу үчүн ошол жылы өтө онтойлуу жай мезгилиnde Алай тоолоруна жортуул уюштурууга уруксат сурайт [50]. Акыры мындай сунушту туура көргөн генерал К.П. Кауфман көп құттарбей он жооп берип, «Алай жүрүшү» аттуу аскердик-илимий (иш жүзүндө жазалоочу – Θ.Т.) жүрүштү уюштурууну туура тапты. «Алай жүрүшү» эки максатты: жергиликтүү элди биротоло орус бийлигине баш ийдирүүнү жана аймактын жаратылыш шарттарын изилдөөнү көздөгөн. Андыктан ага аскерлерден тышкары Россиялык окумуштуулар: аскердик топограф подполковник Л.В.Лебедев, статистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн полковник Л.Ф.Костенко, геодезист подполковник А.Р.Бонедорф жана табигый-тарыхий материалдарды чогултуу үчүн коллежик ассесор натуралист В.Ф. Ошанин тартылды [51].

Алайлык аракеттеги отряд деген атка конгон аскерлердин колонналары алдын ала иштелип чыккан планга ылайык адегенде 16-июлда белгиленген жыйналуучу түйүндөргө (сборных пунктах) топтолушат. Алайга аскерлер үч тараптан: 18-июлда Гүлчө колоннасы, андан эки күн кечирээк Ош колоннасы, ал эми экөө тен Алайга жеткенде Үч-Коргон колоннасы да жылып жөнөмөк. Жүрүшкө жалпы жетекчилиktи Гүлчө колоннасындагы генерал М.Д.Скобелев ишке ашырмак. Бирок Абылдабектин чечкиндүү аракеттери М.Д.Скобелевди адепки пландан баш тартууга аргасыз кылды. Анткени кыргыздардын жол башчылары бир нече мин кишиден турган чоң кол топтоого жана Оштон 40 верст алыс Шот колотунда, Алайга орус аскерлерин өткөрбөө үчүн онтойлуу жерден орун алууга үлгүрүшкөн.

Ошондуктан 18-июлда орус отряддары кыргыз кошуундары тозотто турган Шот өтөгүнө үч тараптан чабул баштады. Ошондо Турук капчыгайын бет алган Ош колоннасынын аскер бөлүктөрүнө подполковник Гарновский, Ноокаттан келип Кундайлин коктусу аркылуу Шотко жөнөгөн отрядга полковник князь Витгенштейн, Лянгар колотунан Төө-Жайлоо коктусуна, андан ары Шот колотуна багыт алган аскер бөлүктөрүнө Ош уездинин начальниги майор Ионов, Кызыл-Коргонду көздөй Гүлчөдөн жөнөгөн Гүлчө колоннасына подполковник Гардер жетекчилик кылды. Арийне аскердик тажрыйбасы бай, такшалган офицерлер жетектеген, курал-жарагы мыкты, абдан машыктырылган регулярдуу жоокерлердин кысымына кыргыз жигиттери туруштук бере алмак эмес. Анын үстүнө Ноо-

кат жана Лянгар колонналары Абдылдабектин 2000 ден ашуун жигити бар башкы күчтөрү турган Ак-Буура дайрасына Шот өзөнү куйган жердеги коктуну айланып өтүп арттан сокку урмак [52]. Алардын андай аракеттерин баамдап байкаган кыргыздардын жол башчысы майда кагылышуулардан кийин ейдөлөп чегинип кетти.

Айтмакчы, Ош-Гүлчө жолунда 17-июлда Лянгар колотунда жоонун жолун тороп турган кыргыз кошуундары Генштабдын капитаны Куропаткинге кол салган. Кыргыздар адегенде регулярдуу аскерлердин согуштук ыкмасы сымал катар тизилип туруп мылтыктан жапырт бир нече сапар ок чыгарып турушкан соң, аскатштардын далдаасына коргологон жоого карши колго кылыч алып чабуул коёт. Бир нече saatka созулган айкашта капитан Куропаткиндик он колуна ок тийип, оор жарадар болду. Кечке жуук гана кошумча күчтөр, аткычтар ротасы келип курчоодо калгандарды колго түшүү коркунучунан куткарышат [53].

Курманжан датка бил кезде Көк-Суудан кайра Алайдын ичке-ри жагына көчүп келип, аталаш жакын тууганы – агасы Исмадиярдын айылына коншу конгон. Ал Курманжандын чоң атасы Темиркулдун бир тууган иниси Назаркулдун уул болчу. Кытайдын кара-магындагы Кашкар аймагына чектеш Көк-Су өрөөнүнө Курманжан датка Жанырык капчыгайындагы оор жоготуулардан соң, жоонун кысымы күчөгөндө – «жоо жакадан алганда» алыстап көчүп кеткен эле. Бирок жаңы конуш анчейин жайлдуу болбой, жат коншулар тынчын алганда жанында биргэ жүрчү балдарынын кенжеси Камчыбек менен Алайга кайра кайтууну туура көрдү. Анткени ал жактагы Кашкарлык төрөлөр, «Жети шаар» мамлекетинин жергиликтүү төбөлдөрү (бийлик өкүлдөрү) датка айымдын жана кошо келген элинин күтүрөгөн төрт түлүк көп малына көз артып, чети-нен талап-тоной башташкан [54]. Сыягы ошондогу көчүп-конуулардын салакасы тийип, Курманжан датканын карамагындагы малдын башынын абдан азайгандыгы жөнүндө архивдик даректе айтылган маалыматта чындыктын үлүшү бардай. Ош уездинин начальнигине таандык ал кабарда анын колунда калган малынын саны жөнүндө мындай деп жазылган: «1876-ж. бул кара-кыргыз зайдыбы Бек-Жандын (Бекжан – Θ.Т.) башчылыгы астындагы жигиттердин (эртөлөп орус аскери тарапка оогон кыргыздар – Θ.Т.) аны куугунтуктоосу учурунда баардык өзүнүн кыймылдуу (малынан – Θ.Т.) мүлкүнөн ажырады, алардын бир бөлүгүнөн Терек-Даван капчыгайында, дагы бир бөлүгүнөн Көк-Су өрөөнүндө кол жууган. Азыркы убакта Курбань-Джань-Датканын ээлигинде баласы

Камчыбек жана небереси Мирза-Паяс менен чогуу 50 танап жерден, 100 койдон, 6 аттан, 4 уйдан жана 2 төөдөн турган мүлкү бар, менин оюм боюнча баардык малынын эсеби так берилбегени анык. Бөтөнчө алысқы жайлоолордогу чоочун киши жете алгыс кокту-колоттордо жүрчү субай жылкы, койлору, ириктери, ири мүйүздүү малы (топоз, өгүз) менен саан бээлерин уездик чиновниктер ал кезде артынан түшүп анчейин так эсептей алмак эмес.

Алай жүрүшү башталганда аймактын эли айтканынан чык-паган Курманжан датканы эпке келтирип, кыргыздарды тынчтыу максатында М.Д.Скобелев Ош уездинин начальниги майор М.Е.Ионовго жакын арада датка айымды таап тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү буйруган. Ал Курманжан датканы кыйла кыйынчылыктар аркылуу Алайдын төр жайлоосундагы аталаш агасы Исмадияр байдын айылынан тапты. Ошондо датка айым генерал М.Д.Скобелевдин өзү менен жолуктурууну талап кылып, бирок камакка алышпаса, басмырлашпаса гана бараарын билдирет. М.Е.Ионов мындай шартка аргасыз макул болуп, жолугушууну анын оюнdagыдай уюштурууга убада берген. Фергана областынын аскер-губернатору менен көзмө-көз сүйлөшүүгө Курманжан датканы кенже уулу Камчыбек, небереси Мырзапаяс менен кадыр-барктуу кыргыздардын жоон тобу коштоп келди.

Курманжан датканын көңүлүн алуу анын элин колго алганга барабар экенине көзү жеткен генерал датка айымды сылык-сыпаа кабыл алыш өзүнчө өлкөнүн өкүмдарындай өзгөчө урмат-сый көрсөтөт. М.Д.Скобелев чыгыш элдеринин эзелки каада-салтын сыйлаган кыязда Курманжан даткага өз колу менен кымкап чапан жаап, алтын аяк тартуулайт жана «Алайдын ханышасы» аттайт [56]. Ошондой эле генерал датка айымдын Алайлык кыргыздардын арасында кадыр-баркы өтө жогору экенин айтып, элин Россия тара-бына өтүүгө үндөөнү сураган. Андан ары ал Абдылдабек баш болгон анын уулдарынын эр жүрөктүүлүгүн мактап, эгерде алар күрөштү токтолуп Алайга кайтса алардын керт башынын коопсуздуугун камсыз кылууга, күнөөсүн кечирүүгө убада берет. Курманжан датка мындай өтүнчтөргө өзүнүн каршы эмес экендигин, көзү тириү турганда Алай аймагында тынчтыкты жана бейпилдикти орнотуга баардык аракеттерди жасаарын айткан [57]. Андан бир нече күн өткөн соң, (1876-ж.) Курманжан датка элинин коопсуздуугун камсыз кылуу максатында Түркстан генерал-губернатору К.П.Кауфманга келип, эки ортодогу мамилелерди, тараптардын укук, милдеттерин

такташып талкуулады. Генерал-губернатор – Түркстандын «жарым падышасы» да датка айымга жакшы мамиле жасап, эгерде ал кааласа Өкмөт тарабынан каражаттан карапашып турууга, чыгымдарын көтөрүүгө көмөктөшөрүн билдириди, ага орус мамлекетинин эсеби-нен пенсия чектетип берүүнү убада кылды [58].

Ушул сыйктуу небактан бери эл аралык алака-байланышта сакталган мындай тең ата мамиле гана намыскөй тоолук элдин да-анышман жол башчысы Курманжан датканын жүргөүн жылытып, кепке-сөзгө келтириди. Антпесе айышкан айкаштарда оор жоготууларга дуушар болуп, жоонун жолун торочу жоокерлеринин катары суюлган элет эли улам жаны кошуундар менен толукталып жаткан падыша аскерлеринин кысымына туруштук бере алмак эмес. Андыхтан ал «эл четинде, жоо бетинде» жүргөн эрлерге, Абылдабек баштаган балдарына кат жөнөтүп, күрөштү токтотууга көрсөтмө берет. Маселен мунгуш уруусунун бийи Болот бий июль айынын аягында Курманжан датканын катын жеткириүү үчүн Абылдабек-тин оорук-турагын издел жөнөгөн. Ал кезде (30-июль–1-август) Абылдабек Кызыл-Арт аркылуу Кара-Көлгө чегинип, андан Чон-Суу, Тюок-Суу капчыгайларын өрдөп отуруп, Кашкар жана Шугнан ээликтөрөнин чөлдүү чөлкөмдөрүнө өтүп кеткен эле. Андан ары анын изин жоготуп таппай калгандыктан куугунчу князь, полковник Витгенштейндин отряды артка кайткан [59].

Айтмакчы Алай жүрүшүнүн учурунда Фергана областынын аскер-губернатору четтеги кыргыз айылдарына, уруу башчыларына удаа-удаа опузалап коркутуп-үркүткөн мазмундагы атайын чакырык каттарды (аман хаттар) жөнөтүп, күрөштү тез арада токтотууну, Абылдабек баш болгон жол башчыларды кармап орус бийлигине өткөрүп берүүнү талап кылган. Эгерде айтылган талаптарды аткарышса кечирим болоору, антпесе алар аёосуз жазаланышары эскертилген [60]. Арийне жеринен ар-намысты бек туткан тоолуктар оной менен мындай сунуштарга көнө коймок эмес. Антүүнүн ордуна алар ого бетер айбаттанып чыйралып, сырдана жетекчилерин душманга ыраа көрбөй кармашты уланта беришти. Абал барган сайын татаалдаша баштаган кезде генерал М.Д. Скобелев Абылдабектин өзүнө кат жазып, аны өз ыктыяры менен «эч нерсө жолун тороп токтото алгыс» орус аскерлерине каршылык көрсөтүүдөн баш тартууга, багынып берүүгө чакырган. Атайлап Алайга чакыртылган Шабдан баатырдан Абылдабекке жолугуп, тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө көндүрүүнү, эки ортодо тынчтыкка данакер болуусун өтүнөт. Ошондуктан Шот капчыгайында адеп эки тарап кездешкенде Шабдан баа-

тыр иниси Байбосунду Абылдабекке жөнөткөн болчу. 26-иүлдөн андан Байбосун баштаган сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Абылдабектин бир тууганы Асанбек келген. Эртеси 27-иүлдөн Сопу-Коргондон аны Шабдандын жигитин кошуп акыркы чечимин деп кайра ага-сына узатышат. Бирок 28-иүлдөн Шабдандын жигити Үч-Төбөгө жа-кын ээн жерде турган Скобелевге кайтып келип, сүйлөшүүлөрдөн майнаң чыкпай ийгиликсиз аяктаганын кабарлады. М.Д. Скобелевге жиберген жооп катында ал генералдын сунуштарын четке кагып күрөштү кашык каны калганча уланта берээрин билдириген [61]. Ошондун соң Абылдабек артынан сая түшкөн Витгенштейндик отрядынан алыстап Кызыл-Арт аркылуу Кара-Көлгө чегинген эле. Полковник, князь Витгенштейндик карамагында жарым рота атчан аткычтар отряды жана 2 ракеталык станоктуу казак-орус жүздүгү бар болчу.

29-иүлдөн Гүлчө колоннасы Арчат-Даван ашуусун ашып өтүп Кызыл-Суунун боюна тыныгуу үчүн токтойт. Кийинки күнү Абылдабектин артта калган чакан топтору Кызыл-Арт өзөнүндө акыркы каршылыктарды көрсөтүштү [62]. Ал эми элдик кыймылдын эр жүрөк жол башчысы ал кезде небак бийик белдерди ашып Ата Журттан аргасыз убактылуу алыстап кетүүгө үлгүргөн.

Ошентип Курманжан датканын уулу Абылдабек жол башчылык кылган Алайлык кыргыздардын өз алдынчалыгын сактап калуу үчүн жүргүзгөн күрөшү женилүү менен аяктады. 31-иүлдөн Кичи Алай менен Чоң Алайды жердеген уч уруунун экөөнүн - Адигине жана Мунгуш урууларынын өкүлдөрү Кызыл-Артка токтогон генерал М.Д. Скобелевге келип багынгандыгын билдириши. Ал эми ичкиликтардин көпчүлүк бөлүгү (отурукташкан калк жашаган кыштактарга жакын жайгашкан чакан топторунан тышкary) дагы бир топ убакыт генералга тизе бүккөн жок. Багынгандыгын 1,5 эсе зекет төлөөгө, (кой үчүн мурда белгиленген 4 сомдун ордуна 6 сом төлөөгө), Гүлчөдөн Талдык-Даван аркылуу Кызыл-Суу өрөөнүнө Ош - Гүлчө жолунун үлгүсүндө араба жолун курууга, контрибуция түрүндө атчан аткычтардын аскер кызматына жарактуу 150 ат камдал берүүгө милдеттендирилди [63].

Жаңыдан каратылган калктын эсебинен Ош уездинин курамында үч волост: Гүлчө, Ак-Буура, Ноокат болуштуктары түзүлдү. Гүлчө волостуна Гүлчө, Таруу суусунун боюндагы өрөөндөр, Кызыл-Суунун төрүндөгү Чоң Алай карап, мунгуш Иманкул бий болуштукка дайындалган. Ак-Буура волостуна Гүлчө чоң жолуна жакын Ак-Буура суусунун эки жээгиндеги жана Сай-Кичик өзөнүнүн боюндагы жерлер, Кызыл-Суунун ортоңку агымындагы

өрөөн кирип, болуштукка адигине Молдо-Мырза дайындалат. Ноокат волостуна болсо Ноокат суусунун эки тарабы, Чоң Алайдагы Кызыл-Суунун бир тарабы кошуулуп, адигине Наллибай бий болуш болду [64].

Курманжан датканын үч уулу Маамытбек, Асанбек, Баатырбек Алайга кайтып келип, кыргыздарды тынчтууну көздөгөн Кауфмандын көрсөтмөсү боюнча Ош уездинде кайрадан уюшулган Гүлчө, Кичи Алай, Ак-Буура, Ноокат, Өзгөн волосторунун айрымдарын башкарып турушат. Кийинчөрээк Курманжан датканын эң көнгө уулу Камчыбек менен небереси Мырзапаяз да бир нече жыл болуш болгону маалым. Аларды болуштук кызматка дайындоодо колониялдык бийлик Курманжан датканын Ош жана Алай аймактарындагы кыргыздардын арасындагы кадыр-баркынын өтө жогорулугун эске алган, ал аркылуу өз таасирин күчтөүүнү, үстөмдүгүн биротоло бекемдөөнү көздөгөн.

«Алай жүрүшүнүн» натыйжасында кыргыздарды Россия империясына каратуу толук аяктагандан кийин Курманжан датканын коомдук-саясий ишмердигинде жана мезгил башталат. Түркстан чөлкөмүндөгү, Ферганадагы жана буга чейин жеке өзү бийлик жүргүзүп келген көн өрөөндөгү саясий кырдаалдын түп тамырынан бери өзгөрүшү анын абалына, тагдырына таасир этпей койгон жок. Анын бийлиги чектелип, укуктары тарыды. Мындан ары Алай өрөөнүн башкарчу болуштар түздөн-түз Ош уездинин начальниги - жана Фергана областынын аскер губернаторуна баш ишишмек. Бирок аталган мамлекеттик бийлик өкүлдөрү, атүгүл Түркстан крайынын ар кайсыл жылдардагы генерал-губернаторлору дагы узак жылдар бою ага «Алай ханышасы», кыргыздардын атак-данктуу жол башчысы катары ардактап мамиле кылып, өзгөчө көнүл бөлүшкөн. Өрөөндүн калкынын коомдук турмушуна тиешеси бар бардык маанилүү маселелерди Курманжан датка менен кенешип чечишкен. Ал эми Курманжан датка өмүр бою, улгайган чагында да калкынын камын жеп, жалпы кыргыз элинин түпкү кызыкчылыктарын кор-гогону шексиз.

Курманжан датканын бөтөнчө Ош уездинин алгачкы начальники генерал-майор М.Е. Ионов менен ынтымагы жылдан-жылга чындалган. Датка айымдын областын аскер губернатору, Түркстан генерал-губернатору менен да мамилеси дурус болчу. Ошондуктан алар ак пейили, айкөлдүгү жана ар дайым ажаат ачкан ақылмандыгы менен өздөрүнө жаккан, урматтоосуна арзыган датка айым үчүн кам көрүп, өлкөгө эмгеги сиңген ири ишмер катары мамлекеттик пен-

сия чектетүгө аракет жасашат. 1880-ж. 16-декабрда Түркстан генерал-губернатору К.П. Кауфман Ош уездинин начальниги менен Фергана областынын аскер-губернаторунун сунушу боюнча Россиянын Согуш Министрине атайын кат жазып ушул маселенин он чечилишине көмөктөшүүнү өтүнгөн. Анда мындай деп жазылган: «...Курбань-Джань-Датканын кара-kyргыздардын арасында зор кадыр-баркка ээ экенин, ардактуу абалы менен таасирин жана улгайган курагын эске алып, мен Улуу урматтуу Сизден Өтө Бийик өкүмдар Императорго Мамлекеттик Казынадан ага жылыга беш жүз сом өлчөмүндө өмүр бою алгыдай пенсия чектеп берүүнү ыраа көрүүсүн суралып сунуш кылуудан баш тартпасаныз экен деп өтүнөм». Император финанссы министринин тыянағына ылайык, 1881 жылы 1-апрелде Курманжан даткага жылыга 300 сомдон өмүрү өткүчө Мамлекеттик Казынадан алып туроочу пенсия чектөө жөнүндө жарлыкка кол коёт [65].

Бул акчанын баркы абдан жогору болгон ошол кезде өтө чон суммадагы каражат эле. Алсак, ири тарыхчы В.О. Ключевскийдин изилдөөсү боюнча Россиянын Москва губерниясында дал ошол жылдарда, т.а. 1882-ж. жылкынын баасы Вологдада жайында 88=57 тыйын, күзүндө жана кышында 60=67 тыйын, уйдуку жазында 67=48 тыйын, Москвада 1 аттын баасы күзүндө 138=33 тыйын, уйдуку 100=45 тыйын, өгүздүкү 100=45 тыйын, койдун наркы 10=40 тыйындан экен [66].

Түркстан генерал-губернатору ж.б. бийлик өкүлдөрү Ош тарапка келгенде сөзсүз Курманжан даткага кезигип, айрым маселелер боюнча көнешип турушчу. Маселен 80-ж. Алай өрөөнүн аралап өтүүчү Гүлчө-Талдык-Эркеч-там кара жолунун курулушу башталган. Ага сарпталган чыгымдын кыйла бөлүгү жергиликтүү элден жыйналган. Албетте элди нааразы кылбай мындай ашар сыйктуу ишке көндүрүү үчүн Курманжан датканын көмөгүнө муктаж болушкан.

Алсак, аталган курулушка 1884-ж. карата крайдын жергиликтүү каражаттарынан 25 000 сом жумшалып, Ош уездинин эле калкынан 7562 сом 80 тыйын жыйналган. Мындан тышкary Аңжиян, Маргалан, Кокон, Наманган уездинин калкынан 59969 сом 45 тыйын жыйналыптыр [67].

Түркстандагы мезгилдүү басма сөз беттеринде жарыяланган кабарга караганда 1884-ж. күзүндө Курманжан датканы крайдын генерал-губернатору Ошто кабыл алган. Ал кабарда датка айымдын «Алай канышасы» аталаپ атагы алыска угулганы, кыргыздардын арасында абдан кадыр-барктуу үч уулш болуш экендини баса белгиленген [68].

1892-ж. 81 жаштагы курагында «Алай канышасы» ошол учурдагы орус авторлору өтө тан калуу менен жазгандай Гүлчөгө 80 чакырым жерден жорго минип кебелбей келип, генерал-губернатор барон А.Б. Вревский менен кезигишип маек курат. Датка айымдын кыраакылыгы менен темирдей бекем эркине, сабырдуу чыдамкайлыгына тан калып ыраазы болгон генерал ага сый көрсөтүп, чыгыштын салтын туурап кымкап чапан жапкан. Ал эми Курманжан датка ата-бабадан калган кааланы бузбай мансабы бийик «жарым падышага» адатынча сары жорго тартуулайт [69]. Андан алты жыл өткөн соң, 1898-ж. Ошто датка айым Түркстан крайынын кийинки генерал-губернатору С.М. Духовский менен жолугушуп, элинин ал-абалы, жашоосу, тагдыры, коомдук жана чарбалык турмушу тууралу ангемелешкен. Ал 1895-жылы уулу Камчыбек өлүм жазасына тартылгандан кийин кайгыга баткан Курманжан датканын көнүлүн көтөрүү, жубатуу үчүн ошондо күнекөр катары уулу менен небересинин ажыратылган ардак чапандарын кайра кайтарып берүүгө чечим чыгарганын жана Карабек энесинин жолун жолдоп ак кызмат өтегөндүгү эске алынып алтын медаль менен сыйлоого арзыганын айтып сүйүнчүлөгөн [70]. Курманжан датканын уулдары – «Гүлчө волостунун болушу Батыrbек Алымбеков менен Ноокат волостунун болушу Асанбеков 1880-ж. май айында Ташкенттеги крайдын башкы Начальниги (генерал-губернатору – Θ.Т.) тарабынан 2-даражадагы ардак чапандары менен сыйланышкан» [71] болчу. Айта кете турган нерсе Курманжан датканын жалган жалаа жабылып азап тарткан уулдары Камчыбек, Маамыбек, неберелери Арстанбек менен Мырзапаястын 1893-1897-ж. кайгулуу тагдыры өзүнчө изилдеп – иликтөөнү, көптөгөн тактоолорду талап кылат. Андыштан ал маселени кыйгап өтүүнү туура көрдүк. 1901-ж. датка айымды Түркстан чөлкөмүнүн бийлиги Россиянын согуш министрине жолугуштурушат [72].

Курманжан даткага жолуккан колониялдык бийлик өкүлдөрү ардайым анын куюлуштуруп таамай айткан кулакка жагымдуу чебер сөзүнө муюп, чукугандай сөз тапкан чечендинине, эч нерседен тартынбас өктөм өткүрлүгүнө, терен ақылына жана тубаса элчилик жөндөмүнө, өнөрүнө тан калышчу. Жашы 90 го таяп улгайган чагында да анын көзүнүн курчу кетпей, карегинен жаш кезинdegидей жалындын учкуну чачырап, сүйкүмдүү жана сүрдүү, алиге сулуулуктун айрым издери сакталган каратору жүзүнөн мээрим төгүлүп турчу. Алайлык кыргыз ханышасы адамдарга жалаң гана жакшылык каалаган, оной-олтоң күйүткө алдырбаган, кыйынчылыктарга моюн сунбаган өзгөчө касиеттери бар, белөк-бөтөн кишилерге эч сыр бербеген чыдамкай жумурай журт энеси эле.

Анын аймактагы тынчтыкты жана бейкүттүкту, Ош – Кашкар кербен жолундагы коопсуздукту камсыз кылуудагы эмгегин эске алып, 90 жашка чыккандыгын белгилеген сымал «1901-ж. 1-декабрда өкүмдар император Николай II Алайдын мурдагы башкаруучусу Курбань-Джань-датканы Жогорку даражалуу өкүмдардын өз кабинетинин эсебинен кымбат баалуу шакек тартуулоо жөнүндө жарлыгын жарыялаган» [73]. Бул тууралуу Түркстан генерал-губернатору А.Н. Куропаткинге кабарлаган телеграмма Ташкентке эки күн өтүп өтпөй 4-декабрда жеткен. Андан көп өтпөй Россия императору «Алай ханышасына» жаңы сыйлыгын – каухар чөгөрүлгөн алтын saat жөнөткөн [74].

Кыргыз каникеси мезгил-мезгили менен Ош уездинин начальникинен, областын аскер губернаторунан, Түркстан генерал-губернаторунан кат алып, өзү да аларга кат жөнөтүп, ал жактагы жаңылкытардан үзгүлтүксүз кабар алып турчу. Ошондой каттарынын бирин ал 1901-ж. 9-майда Ташкентке жөнөтүптур. Түркстан крайынын жаңыдан дайындалган генерал-губернатору Н.А. Ивановго куттук айткан ал катта мындай деп жазылган: «...Жакында урматтуу Ош уездинин начальникинен кудайдын буйруту (алланын амири) менен сиздин Түркстан генерал-губернатору кызматына дайындалганынызды угуп, мен өзүмдүн тууган-уругум менен бирге Алла Таалага ыраа-зылыгымды билдирип дуба окудум жана Ташкентке сизди куттуктоомду айтып баруу үчүн өз уулум Махмуд-бекти (Маамытбек – Ф.Т.) жиберүүнү чечтим... Сиздин жакында Маргаланга келээриниз тууралуу кабарды угуп эми ал куттуктоо катты Ош уездинин депутаттарынын курамына кирген Махмуд-бек менен жөнөтөм жана Сизди жаңы дайындалуунуз менен куттуктайм». 22-майда Н.А. Иванов Курманжан даткага ыраазылык билдирген жооп кат жазып, сый көрсөтүп кайра узаткан уулу Махмуд-бекке «ак дилден чыккан достук саламын ага айта барууну тапшырат» [75].

1907-ж. 1-февралда Оштон 12 чакырым жердеги Мады айылында Курманжан датка 97 жашка караган курагында көз жумду. «Алай ханышасын» акыркы сапарга узатту азасына Алай, Ош, Ферганадан көп эл келип, жакындарынын кайгысын болуштү. Балдары Мамытбек, Асанбек баш болгон көп сандаган небере, чөбөрөлөрү салтка ылайык зыйнатын кылып, маркумдун соөгү Оштогу башкы көрүстөн - Сар-Мазарга коюлду. И.П. Ювачевдин маалыматы боюнча анын бала-чакасынын саны 183 киши болуп, 98 адам көз тириү: 2 уулу, 2 кызы, 31 небереси, 57 чөбүрөсү, 6 чебиреси артында калыптыр...[76].

Баса белгилей кете турган жагдай, жалпы журтка аттын кашкасындай жакшы таанымал, атактуу аксакал жазуучубуз, кыл калемдин чебери Төлөгөн Касымбеков 70-жж. бери карай элибиздин картарых-таржымалын талбай көркөм тил менен шөкөттөп адабий чыгармаларга айландырууда. Ушул өнүктөгү «Сынган кылыч» сыйктуу башка чыгармаларындай эле «Келкел» тарыхий романында Курманжан датканын жаркын элеси, көп кырдуу ишмердиги, доору объективдүү чындыктын негизинде укмуштуудай сонун баяндалган. Абрайлуу, урпактарга үлгү болоор адабий устатьбызындын мындай деп жазганы бар: «Курманжан датка эл ичи бузулган кезде, ынтымак кеткен убакта, эки тууган кыркылышкан мезгилде, баарына тен карап, калыс тууган катары, карамдуу эне катары, ишенбей коё алгыс жүйөлөп, талаш тындырып, эл менен элди, тууган менен тууганды жараштырып, ошол катаал заманда ар түркүн тайпа эл тынчылыгына, биримдигине данакер болгон» [77]. Курманжан датканын өзүнө караштуу кыргыз урууларын өмүрү өткүчө ич ара чаткын оолак кармай алгандыгынын купуя сыры дал ушундай касиеттеринде катылып жаткандай туулат.

Алайлык кыргыз ханышасынын көп кырдуу коомдук-саясий ишмердиги тууралуу жогоруда айтылган ойлорго таянып мындай таянак, жыйынтык чыгарууга болот. Курманжан датка өзгөлөрдө жок же сейрек кездешүүчү өзгөчө касиеттери менен замандаш мекендештеринен кескин айрымалантган, кыргыз элинин ичинен алдыга сууруулуп чыккан Улуу инсан. Ашкан акылмандыгы, эң татаал эл башкарну ишиндеги барган сайын байыган шык-жөндөмү, адамкерчилиги аны улам жаны бийиктикке көтөргөн. Ал такай адилеттүүлүктү пир тутуп, акыйкаттык, чындык үчүн күрөшкөн, калайык-калктын бейкүттүгүн камсыз кылуу, биримдигин жана ынтымагын чындоо үчүн кам көргөн. Кара кылды как жарган калыс датка айымды өз эли жана болөк элдер да, улуу-кичүү баары сыйлап өтө урматташчу, ызаат көрсөтүшчү. Курманжан датка көптү билген көрөгөч кылдат саясатчы, алыш-жакындарды чет өлкөлөр, канатташ калктар менен карым-катнаштарды кыргыздардын чызыкчылыгына ылайык нүкка бура билген, элчилик өнөрдү мыкты өздөштүрө алган көсөм жана даанышман жол башчы болчу.

## ТИРКЕМЕ

1. Геродот. История. В 9-ти кн./Пер.Г.А.Стратановского. – М.: ООО «Издательство АСТ», «Ладомир», 2001. 90-бет.
2. Акаев А. Залкар инсандар. – Б., 1999. 53-54-беттер.
3. Акаев А. Кыргызская государственность и народный эпос «Манас». – Б.: АО «Учкун», 2002. 155-бет.
4. Усөнбаев К. Алай ханышасы илимий көз караш менен. //Кыргыз туусу. 26-июль, 1991-ж., ж.б.макалалары; Абытов Б. Выдающиеся личности города Ош. – Ош, 2000; Газиев А. Курманжан-датха-некороно-ванная царица Алая. – Б.,1991; Касымбеков Т. Курманжан датка: Тарыхий бейне. – Б., 1991; Кененсариев Т. Курманжан датка. // Курманжан-датха. – Ош,1991; Молдокасымов К. Курманжандын көз жашы. – Б., 1991; Өмүрзакова Т. Курманжан датка. Доор. Инсан. Ишмердүүлүк. – Б.: Кыргызстан, 2002. ж.б.
5. Өмүрзакова Т. Курманжан датка: Эпоха. Личность. Деяния. Дисс. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Б., 1996.
6. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.- 75, оп. 1, д. 53, 54-барак.
7. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.- 75, оп. 1, д. 53, 84-барак.
8. Усөйүн – ажы. Кыргыз санжырасы. // Кыргыздар..., 2-том, 110-бет.
9. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюрksких племен и народностей и сведения об их численности. // «Живая старина». Отделение этнографии. Вып. 3. – СПб., 1896, 437-бет.
10. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.- 75, оп. 1, д. 53, 35-барак.
11. «Русский инвалид», № 206, 1876.
12. Казакбаев К. Курманжан датка Жапалак кызыбы? //Кыргыз Туусу. 22-июль, 1991-жыл; Масаков К. Кен Жапалак көзүмөн учту. // Ленин жолу. 31-май, 1991-жыл.
13. Феликс Рокка. Памир жана Алай кыргыздары (француз тилинен оруссага которгон Л.Строилов). //Кыргыздар... Т.1. – Б.: Кыргызстан, 1991. 348-бет.
14. Казакбаев К. Аталган макаласы; Масаков К. Аталган макаласы.
15. Ювачев И.П. Курманжан датка Алайлык кара-kyргыздардын канышасы. //Кыргыздар... Т.1. 248-бет.
16. Какеев А.Ч. На стыке цивилизаций. //Горная царица Курманжан и её время. /Ред.акад. А.Какеев, акад. В.Плоских. – Б.: Илим, 2002. 119-бет.
17. Молдокасымов К. Кокон хандыгын кыргыз аялдары башкарғанбы? //Кыргызстан маданияты. 23-май, 1991. №21; Курманжандын көз жашы, 4-бет.
18. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 147-бет.

19. Эркебаев М. Алымбек датка. //Кыргыздар..., 3-том. 220-бет; Өмүрзакова Т. Курманжан датка. Доор. Инсан. Ишмердүүлүк. – Б.: Кыргыстан, 2002. 32-бет.
20. Валиханов Ч.Ч. Записка о Кокандском ханстве. //Собр.соч., Т.3, 379-бет.
21. Ювачев И.П. Аталган макаласы. //Кыргыздар... Т.1. 249-бет; Курбань – Джань – Датха, кара-киргизская царица Алая. //Туркестанский сборник. Т.471, 174-бет.
22. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства, 196-бет.
23. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.1, д. 1768, 4-4 барактын арты.
24. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.1, д. 1768, 1-1 барактын арты.
25. Ювачев И.П. Курбань – Джань – Датха, Кара-киргизская царица Алая. //Исторический Вестник. 1907, № 12. 965-бет; Туркестанский сборник. Т. 471, 174-бет; Кыргыздар..., Т.3, 249-бет.
26. Алибеков М. Домашняя жизнь последнего кокандского хана. //Ежегодник Ферганской области. Т.II –Н.Маргелан, 1903. 79-бет.
27. Молдокасымов К. Курманжандын көз жашы, 8-бет.
28. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. – М.: Географгиз, 1950. 371-бет.
29. РФ БМАТА. Ф. ВУА, дело 6884, 54-барак; КР БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 3-барак.
30. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 69-барак.
31. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы, 509-бет.
32. Кыргызстан – Россия. История взаимоотношений (XVIII-XIXвв.), 327-бет.
33. Хасанов А.Х. Народные движения в Киргизии в период Кокандского ханства. – М.: Наука, 1977. 44-45-беттер; Троицкая А.Л. Архив Кокандских ханов XIX в. – Л., 1957, 190-бет.
34. Кун А. Очерк Кокандского ханства. //Известия Русского географического общества Т.XII. – СПб., 1876. 66-бет; Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т.2. – СПб., 1906. 325-бет.
35. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. Т.1. Ч.II. В Кокандском ханстве. //Известия Общества Любите. Естеств., Антропол. и Этногр. при Московском унив-те. Т. XI. Вып. 7. – СПб, 1875. 96-бет.
36. Хасанов А.Х. Аталган китеттери; Үсөнбаев К.У. Присоединение Южной Киргизии к России. – Ф.: Илим, 1960; Ошол эле автор: Народные движения в Средней Азии в XIX в. (по материалам Кыргызстана). – Ош, 1998; Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханство. – Ф.: Илим, 1977; Кененсариев Т., Исказ Асан уулу Полот хан. – Б.:

КТК, 1997; Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве..., ж.б.

37. Өмүрбеков Т.Н., Чоротегин Т.К. Кыргыздардын жана Кыргызстандын жаңы доордогу тарыхы, 142-бет.

38. Азиз бин Мухаммад Риза Маргинани. Таснифи Гариб. //Өзбекстан Илимдер академиясынын Чыгыш таануу институтундагы кол жазма/Караңыз: Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства, 283-бет

39. Плоских В. Кыргызы и Кокандское ханство.(Научное послесловие). // Аман Газиев. Пулат-хан. Историческая повесть. – Б.:Илим, 1995. 208-бет; Кененсариев Т. Искак Асан уулу Полот хан, 64-бет.

40. РФ БМАТА. Ф. 1396, оп.2, д.132, 386-барак.

41. РФ БМАТА. Ф. ВУА, дело 6884, 52-барак; Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 1-барак.

42. Өмүрзакова Т. Аталган эмгеги, 121-бет.

43. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 102-барак.

44. Ошондо эле, 2,4,106-барактар.

45. РФ БМАТА. Ф. ВУА, дело 6884, 30-барак.

46. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 36-барак.

47. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 1, д. 234; 1,4-барактар.

48. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-19., оп. 1, д. 1629, 1-барак.

49. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 36-37-барактар.

50. Ошондо эле, 38-барак.

51. Ошондо эле, 42-барак; Костенко Л.Ф. Экспедиция в Алайские горы // «Русский инвалид». 1876. №206, 211, 229, 235, 239, 244, 250; Ошол эле автор: Военно-научная экспедиция на Алай и Памир. //Военный сборник, 1877, № 4.

52. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 44-45-барактар.

53. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 47-барак.

54. Туркестанский сборник. Том 435, 67-бет.

55. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 1, д. 1768, 1-барактын арты.

56. Хасанов А. Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70 годах XIX века, 172-бет.

57. Тағеев Б.Л. Памирский поход. // Исторический вестник. 1898, №7. 134-бет; Ювачев И.П. Курбань-Джань-Датха, кара-киргизская царица Алая. //Исторический вестник. 1907, № 12. 967-бет.

58. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1., оп. 1, д. 1768, 2-барак, 4-барактын арты.
59. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 52-53-барактар.
60. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-715, оп. 1, д. 68, 178,193-194-барактар; Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 50-барак.
61. РФ БМАТА. Ф.1396, оп.2, д.96, 154-барак; д.97, 286-287-барактар; Ф. ВУА, дело 6884, 155-156-барактар.
62. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 51-52-барактар.
63. Ошондо эле, 54-барак.
64. Ошондо эле, 55-барак.
65. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 1, д. 1768, 4-барактын арты, 5-5-барактын арты.
66. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т.VIII. Статьи. – М.: Мысль, 1990. 92-бет.
67. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 5, д. 578, 459-барактын арты.
68. Туркестанские ведомости. 1884, № 40.
69. Ювачев И.П. Курбань – Джань – Датха, Кара-киргизская царица Алая. //Исторический вестник. 1907, № 12. 968-бет;
70. Туркестанский сборник. Т.422, 176-бет; Туркестанские ведомости. 1898. № 64.
71. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 1, д. 1427, 2-барак.
72. «Туркестанские ведомости». 1907, 16-февраля (1-марта) № 2834. Царица Алая (некролог).
73. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 4, д. 513, 196-барак.
74. Ювачев И.П. Аталган макаласы, 976-бет.
75. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп. 4, д. 518, 3-3-барактын арты, 4-барак.
76. Ювачев И.П. Аталган макаласы, 976-бет.
77. Касымбеков Т. Курманжан датка коомдук жана мамлекетик ишмер, кыргыз каникеси. // Курманжан датканын 180 жылдыгына карата. – Б., 1991. 16-бет.

## § 2. Шабдан Баатырдын коомдук-саясий ишмердиги

Эл арасында айтылып калган санжыра боюнча бир жолу Шабдан Баатырдын ал-жайынан кабар алганы туш-туштан жыйналып келген кыргыздын Чыныбай, Чоко баштаган замандаш манаптары ага кайрылып, мындай суроо беришиптири: «Баатыр, сизди бүткүл түрк эли, ал түгүл орустар да сыйлайт, урматтайт, сөзүнүздү эки кылбай аткарышат. Сиздин артыкчылыгыныз эмнеде? – Сиздер кандай ойлойсуздар? – дейт Баатыр, аларга суроо узатып. Алар, Сиз «айкөлсүз», «баатырсыз», «жоомартсыз», «берешенсиз», «калыссыз», «чынчылсыз» - дешип, ар ким өз оюн айта беришет. Ошондо Шабдан Баатыр жайдары мүнөзүнөн жазбай үнүн саал басыңызы чыгарып, «Менин артыкчылыгым – мен эч кимдин көнүлүн калтырган эмесмин. Мен кечире билгемин, өмүр бою адад жүргөмүн, адилет, ак ниет болууга аракет кылгамын дептир» [1].

Чындыгында эле Шабдан Баатырдын замандаштары санап өткөн касиеттердин баардыгы анда бар экени талашсыз. Бирок адамкерчиликтин жеткен чеги, эн бийик белгилери ак көнүлдүк, адамдарга аяр мамиле жасап, көнүлүн калтырбоо, кечиримдүүлүк баатырда көбүрөөк өнүккөнү анык. Ушундай тубаса артыкчылыктары гана аны ак калпак кыргыз элинин сыймыгына айланырган, аймактагы ар түркүн тилде сүйлөгөн көп улуттуу калктын ардактоосуна ээ кылган, сый-урматынын бийик сересине чыгарган. Болбосо такты, таажысы, атайлап дайындалган расмий мансап-марtabасы жок турup, хандан, аким же бектен кем эмес атак-данкка жана таасирге кантип ээ болмок. Асыресе Шабдан Баатырдын доору да ага чейинки Улуу инсандардын заманынан кескин айрымаланган. Алып айтсак, Ормон хан кыргыз уруу жол башчыларынын атайын аземинде хан көтөрүлгөнү маалым. Боромбай, Жантай, Жангараач, Байтиктин уруу бирикмелеринин чегинде белгилүү өлчөмдө кандайдыр бир өкмөттүк расмий жогорку органдар тарабынан чектелбеген өз алдынча бийлиги бар эле. Алымбек адегенде Мадалы хандан датка даражасын алып Алайдын башкаруучусу атыкса, кийин Анжияндын акими, атүгүл Кокондо баш вазирликке чейин жетти. Курманжан даткага мамлекеттик мансапты бир эмес, эки ирет – адеп Бухара эмири, андан соң Кудаяр хан ыйгарды. Орус генералдары алардан да ашып түшүп «Алай ханышасы» аташты. Аскер башы Алымкул Аталаык Кокон хандыгынын иш жүзүндөгү өкүмдарь деп тарыхий даректерде жазылып калганы дайын.

Ал эми Шабдан Баатырда аталган наам, даражалардын бири да жок эле. Анткени 1863-ж. Сары Өзөн Чүй толук бойдон Россия империясынын курамына киргизилип, Батыш Сибир генерал-губернаторуна баш ийүүчү АлА-Тоо аскердик округуна караган. 1867-ж. Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөндө бул өрөөн Жети-Суу областынын Токмок (1878-ж. тартып Пишпек) уездинин карамагына өткөн. Колониалдык бийликтин жаңы административдик-аймактык бөлүштүрүүлөрүнө ылайык мурдагы чоң манаптардын колундагы жергилиттүү бийлик жаңыдан уюшулган майда волосттордун (1000 түтүн) башкаруучулары менен айылдык (100-200 түтүн) старчындардын колуна өтүп, алар түздөн-түз уездин начальнигине жана областтын аскер губернаторуна баш ийген. Өзүнчө кайсыл бир мамлекеттик кызмат ыйгарылбаганына карабастан Шабдан Баатыр өзгөлөрдө жок артыкчылыктары, ашкан адамкерчилик касиеттери аркасында алардан ашып түшпөсө, эч кем калбаган калайыктын кадырлоосуна арзып, иш жүзүндө өрөөндөгү бийлиktи өзү жүргүзгөн. Буга Пишпек уездинин начальниги А. Талызиндин билдириүүлөрүндөгү аны жактыrbай жазган тескери мүнөздөмөсү күбө. Алсак, 1896-ж. Жети-Суу областтык башкармалыгына жөнөткөн билдириүүсүндө ал мындай деп жазат: «Шабдандын текстүү жерден экендиги маанилүү болсо да, ал кыргыздардын арасында биринчиликке өзүнүн акылы жана чебер жол тапкычтыгы менен жетишти...»

Анын жана башка да таасирдүү тааныштары бар, алар жөнүндө Пишпек уездинин начальниктери кыялдана да алышпайт, андиктан Шабдан менен башка манаптардан башкача көрүшүүгө милдеттүү... Анын жаңында волостук башкаруучу менен мыйзамдуу элдик соттордун (бийлердин – Θ.Т.) кызматы тиешелүү мааниге ээ эмес» [2].

Кубаттуу Россия империясынын курамына киргендөн кийинки кыргыздардын коомдук-саясий турмушундагы кескин өзгөрүүлөр Шабдан Баатырды Ата Журттун түпкү кызыкчылыктарын жаңырган кырдаалга жараша, жаңыча ыкмалар менен коргоого түрткөн. Аңсыз да акыркы жылдардагы ич ара чатактардан, Кокон ханына каршы көтөрүлүштөрдөн, көз каранды эмestик үчүн күрөштөрдөн алсырап калган калкын кайрадан боштондук кыймылына үндөөнүн зарылдыгы жок болчу, антүүгө мүмкүн да эмес эле. Коншулаш өлкөлөрдүн кол салуу коркунучу жоюлуп, көпчүлүк жоокерчилик жашоо ыңгайынан акырындап алыстап, тынч өмүр сүрүүгө, чарбачылыктын аркандай түрлөрү менен алектенүүгө өнүт алган. Шабдан Баатыр элини келечектеги ёсуп-өнүгүү өнүтүн тандоодо тагдыр таразасы кай-

сыл тарапты көздөй оогонун башкалардан эртелеп көрө билгендиктен мезгилдин күрөө тамырынын кагышын сезе билип, анын ыргагына ылайык иш кылды.

Анын көп кырдуу ишмердиги коомдук өнүгүүнүн жүрүшүнө төл келип, көпчүлүк элдин көз карашын, мұдөө тилегин чагылдырып, замандаштарынан алдыга озуп чыгышынын жашыруун сыры да ушунда өндөнөт.

Албетте Шабдан Баатырдын башкаларга окшобогон артыкчылыктарынын, өзгөчө касиеттеринин калыптанышында ал өсүп-өнгөн өрнөктүү чөйрөнүн, таалим-тарбиянын ролу зор болгон. Анын өз атасы Жантай, чон атасы Карабек, бабалары Атаке бий, Тынай бий өз мезгилиnde кыргыз элинин көз каранды эместиги учун күрөштүн башында туруп, намысын талашкан, он менен солго, алыс-жакындары коншу элдерге аттын кашкасындай таанылган Улуу инсандар болгону белгилүү.

1885-ж. Н.А.Аристовдун каалоосу боюнча Шабдан Баатырдын өз оозунан өмүр баяны жазылып калып, кийинчерәэк илимпоздун илимий изилдөөсүнө киргизилиптири. Анда Баатыр өмүр баянын мындайча баштайт: «Кокондук күшбеги кошуундары менен биздин жерлерге келип бугу уруусундагы белгилүү Шопокту ага караштуу кыргыздар менен кошо талап-тоногон жылы мен, Шабдан Ысык-Көлдөгү Күнгөй-Аксунун жанында, Туюк-Булунда, 1840-ж. майда терөлгөм» [3]. Ал эми Кемел Шабдан уулунун эскерүүсүндөгү маалыматка караганда ал 1839-жылы туулган [4]. Шабданын чөбөрөсү Жаңыл Абдылдабек кызы да көптөгөн тарыхий даректерди салыштырып иликтөөлөрдүн натыйжасында акыркы датаны туура деген жыйынтыкка келди [5].

Кыргыз элиндеги эзелки салт боюнча Жантай бий негедир башка балдарынан артык көргөн уулу Шабданды 5 жашында бала чагынан карапайым кишилердин турмушун өз-көзү менен көрүп кыйынчылыктарга, «ысык-суукка» бышсын, жаштайынан бышык чыксын деген ойдо кедей кишинин колуна тарбиялоо, эмгекчилдикке үйрөтүү учун берген. Шабдан тогуз жашка чыкканда, эс тартканда гана атасы Жантай кайра алып өзү таалим-тарбия бере баштаган [6]. Кыясы анын абдан адамкерчиликтүү Журт Атасы, айрыкча кедей-кембагалдарга күйүмдүү болушуна бала кезиндеги көргөн көпчүлүк букара элдин күнделүк турмуштиричилги себеп болгон сыйктуу. Анын еспүрүм бала чагынан эле бешешен, боорукер, март болгондугу жөнүндө аныз көптер эл арасында азыр да айттылып жүрөт. Алсак Абдрасул Осмонов XX кылымдын 50-жж. (бул киши ошол кезде азыркы Шабдан айылындагы мектепте көп

жылдар бою директор болуп иштеген) Шабдан баатыр жөнүндө айылдагы карыя адамдардын эскерүүлөрүн жазып алыштыр. Карыя Кары молдо айткан ал эскерүүлөрдүн бириnde мындаи бир кызыктуу кабар бар: «Шабданын жети жашар кези экен... Шабдан атасынын жанына келип:

- Ата сизден бирдеме сурасам бересизби ? — дейт.
- Бере турган нерсе болсо берейин.
- Ата бир семиз кой беринизчи? ...Досум Зайнидиндин энеси үч күндөн бери ооруп төшөктө жатат. Суук тийиптир. Эт жеп, сорпо ичсе эле айыгып кетет дейт. Зайнидин жетим эмеспи... ыйлап отурат! — Жантай шашкалактап:
- Ал балам, ала кой, - дегенде Шабдан учуп жөнөйт... Жантай ыраазы болуп, «буурса балам боорукер болот тура», - деп сүйүнгөн экен» [7].

Шабдан Баатырдын эр жетип, жоокерчилик замандын мыйзамына ылайык алыссы аймактарга жылкы тийүү үчүн уюштурулган жортуулдарга катыша баштоосу тууралуу да уламыш, баяндар арбын. Маселен уулу Кемелдин жазганы боюнча Шабдан 13 жашка келгенде алгачкы жолу Түлөгабыл баатыр баш болгон кыргыз жигиттеринин өтө кооптуу, коркунучту жортуулuna катышат. Андан көп өтпөй ал өзүнчө жигит курап жортуулга чыга баштайт [8]. Белгилүү болгондой ошол кезде кыргыз, казак ж.б. көчмөн элдерде ыраак жактарга жортуулга чыгып, жылкы тийүү, көп мал айдап олжолуу кайтуу чон эрдик катары эсептелчүү, жол башчыларга атакданк алып келчүү. Акырындап Шабданын да ошондой эрдиктери даназа болуп, бат эле баатыр атанат. Акыры анын атагы алыссы айылдарга, казак султандарына, кашкарлыктарга, Кокондук бектерге, атугүл Кокон ханына чейин угутат. Ошондуктан алар жаныдан аты чыгып, алыс-жакындагы калктарга тааныла баштаган Шабдан Баатыр менен жакындашып жакшы мамиле түзүүгө, ынтымакымала кылууга умтулушкан.

Болжолу 1860-ж. жаз айларында Пишпек сепилинин ал кездеги begi Атабек датка Шабдан Баатыр менен ынак болуп, казак Тойчубек бийдин кичүү уулу Байсейт экөөнү эки элдин өкүлү жана эр жүрөк анык баатырлар катары Кокон ханына жөнөтөт. Мала-хан аларды зор кызыгуу менен ынтаа коюп кабыл алып, сабына алтын жалатылган кылыш, мылтык ж.б. куралдарды тартуулаган, ошондой эле жибек чапан жапкан [9]. Анткени Кокон ханы алдыда боло турган орус аскерлери менен жаны кагылышууларда Шабдан Баатыр менен Байсейт аркылуу кыргыз, казактарга таянууну көздөгөн. Буга ошол жылы күзүндө болуп өткөн Узун-Агач, Кастек салгылашуулары күбө.

Кокон ханынын Шабданга карата мамилеси жөнүндө Осмонаалы Сыдык уулу мындай деп жазат: «Өкүмөт тарабы Баатыр жаш убагында Кокон хандарына карачу экен. Ар убак канга саламга барганда ызат, урмат этип, көп сый көрсөтүп, кабаттап кымкап кийгизип, чен берип узатчу экен. Жылдан жылга мартабасы артылып ханга жана жолукмак болуп кетти» [10].

Жогорудагы тиешелүү бөлүмдөрдө кеп болгондой 1860-ж. күзүндө Чүй өрөөнүндө хандыктын таасирин кайрадан бекемдөө үчүн Кокон ханы жөнөткөн кошуундун курамында Шабдан Баатыр да бар эле. 19-21-октябрда Узун-Агач-Кастек аралыгындагы орус аскерлери менен кокондук кошуундардын ортосундагы кагылышулардын учурунда ал атасы Жантай менен бирге Канаат Шаа жана Алымбек датка башкарған Кокондук кошуундар тарабында турган. Кастектеги кармаштардын жүрүшүндө Шабдан Баатыр, Суранчы Баатыр, Байсейт Баатыр, Султан Садык башында турган кыргыз, казактардан куралган тандалма 500 жигит Г.А. Колпаковскийдин аскерине байкаттай айланып өтүп, Верныйга чейин кирип барышкан. Бул аракет орус аскерлерин алагды кылып, Кокондук кошуундардын оор жоготууларсыз майдан талаасынан кайтып кетиши үчүн мүмкүнчүлүк түзүү максатында жасалганы кийин белгилүү болду. Анда да Шабдан Баатыр эрдиктин үлгүсүн көрсөтүп, жүрүштүн алдыңкы катарында жүргөнү тарыхый даректен даана көрүнүп турат [11].

Кокондук кошуундар Ферганага кайткан соң Канаат Ша Пишпек чебинде эки ай туруп, Ташкентке жөнөгөндө Шабдан Баатырды жактырып жанына ала кеткен болчу. 1862-ж. жазында ордодогу козголондо Мала-хан өлтүрүлүп, анын аталаш агасы Сарымсактын уулу Шах Мурат хан жарыяланганы белгилүү. Ошондо Ташкенттин күшбеги Канаат Ша жаңы хандын бийлигин таануудан баш тартып, Бухарага 9 киши жиберип Кудаяр ханды чакырткан. Кудаяр көп күттүрбөй болгону 200 кишинин коштоосунда Ташкентке келээр замат Канаат-Ша аны кайрадан хан жарыялаган болчу. Ошондуктан Шах Мурат-хан тарабындагы ордо кишилери Кокондон көп аскер менен шашылыш жөнөп, Ташкентти кыйла күн камап турушкан. Кийинчөрээк Бухара эмири Кудаярга ачыктан-ачык колдоо көрсөтүп Оро-Төбө менен Ходжентти көздөй жөнөгөндө Шах Мурат-хан Ташкентти курчоону токтотууга, ордо шаарга кайтууга мажбур болду [12]. Дал ошол күндөрдө Шабдан Баатыр Ташкент шаарын коргоого активдүү катышып, эч нерседен кайра тартипас эр жүрөктүгү менен калаанын калкын таң кал-

тырган. Ал өзүнүн өмүр баянында Ташкентти коргоого катышканын мындайча эскерет: «Алар Ташкентти 53 күн камап турушту жана ақыры шаарга кириү үчүн Кара-Сарай аттуу Ташкенттин дарбазасына жакындал келишисти. Кокондуктар дарбазаны талкалап салбасын деп коркуп, Канаат аскерлерге душманга кол салып, сүрүп салууга буйрук берди. Сарттардын эч кимиси биринчи болуп сыртка чыгууга дааган жок. Ошондо мен өзүмдүн жигитим Баяке менен тепкич аркылуу дубалга чыгып, жерге секирип түштүм; сарт аскерлери өз ханынан корккондуктан менден артта калып кала алышпады. Дубалдын сыртында бетме-бет кармаш болуп, эки тараптан көп киши өлдү» [13].

Шабдан Баатыр мындан бир нече күндөн кийинки ири салгылашуу – Шилбинин Илебиндеги айкашта 500 сарбазга кол башчылык кылышып, жоонун бир канатын чегиндириген. Шабдандын өзү айтканына караганда кылган ак кызматы үчүн Кудаяр хан Канаат-Шаанын сунушу боюнча аны Азрет-Султанга (Түркстан калаасына) бек кылмай болгон. Айтмакчы, буга чейин Шабдан Баатырга Канаат Ша Пишпектин беги мансабын сунуш кылган эле. Бирок ал буга негедир ынаган эмес. Менимче табиятынан таза, чынчыл өскөн бир мүнөз жана убадага бек Шабдан Баатыр Кокондогу козголондордун, бийлик талашкан баш аламан чыр-чатактардын түпкү себептеринен анчейин жакшы кабары жок болгондуктан, ал убактылуу гана адеп байланыш түзгөн Канаат Шааны жана анын жактырган ханы Кудаярды колдосо керек. Албетте терен тамыры жок мындей мамилелер узакка созулмак эмес.

Академик В.В.Бартольд жазгандай Аркалык кыргыздардын Кокондон кол үзүшүп, орустар тарабына оошунда 1862-жылкы окуялар чечүүчү ролю ойноду [14]. Ошол жылы жазга маал «оруска карабагыла» деп, Шабданды изат менен Кудаяр хан элине узаткан. 1862-жылы кар кетип жаткан ала шалбыртта Баяке деген жолдошу менен Шабдан кайта келе жатканда Пишпектин улугу Рахматулла: «Сенин атан Жантайдын орус менен сөзү бар», - деп орго салып койгондо бир нече күндөн соң качып чыккан» [15].

Чындыгында эле Жантай Кенесарынын чапкынынан бери Батыш Сибирдеги орус бийлиги менен айрым бир жылдары каталышып, кабарлашып турган. Атүгүл, 1860-ж. 5-июлда Верныйдан Токмок жана Пишпек чөлтерин ээлеп алуу үчүн жөнөгөн орус аскерлери 25-июлда Токмоктун бет маңдайындагы дунгандардын Караконуз айылына жете келгенде Жантай бир уулун жиберип, жоолашпай багынаарын билдириген [16]. Бул түзүлгөн кырдаалды

жана 1856-ж. кагылышуулардын сабагын эске алуу менен, абдан ойлонулуп кабыл алынган туура чечим болчу. Антпесе жайма-жай, камырабай жаткан карапайым калк капыстан кагылыш чыкса бөөдө кыргынга учураламак.

1862-ж. көктөмдө сарыбагыштын тынай, черикчи, эсенгүл уруктарынын ортосунда күтүүсүздөн чатак чыгып, ал күчөй баштаганда Жантай Верныйга барып өз уругу – тынайлар орус букаралыгына өтөөрүн билдирген жана жардам сураган. Акыркы окуялардан Пишпек чебине келгенге чейин Шабдандын кабары жок эле [17].

Рахматулланын туткунунаң кутулган соң Шабдан Баатыр атасынын жолун жолдоп биротоле Россия тарапка оогон. Буга анын Коконго караштуу Ташкент ж.б. шаарларда жүргөндө хандыктын мүмкүнчүлүгү, чама-чаркы чектелүү экенин, күчтөрдүн төң салмактуулугу орустар тарапка оой баштаганын баамдал-байкоосу себеп болсо керек. Айтор, 60-жылдардын орто ченинен тартып Шабдан Баатыр ачык эле Жети-Суудагы орус бийлиги менен ынтымак түзүүгө киришет. Мында ал элинин түпкү кызыкчылыктарын эсизен чыгарбай, аны күч-кубаттуу Россия империясынын бийлик өкүлдөрү менен кызматташуу аркылуу коргоону, тынчтыкты орнотууну көздөгөн. Ал аймакты Россиянын каратышы кайра жангыс татаал окуя экенин, ага каршылык көрсөтүүдөн майнап чыкпасын эртөлөп түшүнгөн сыйктанат.

Андыктан анын эси-дарты эрегишикен тараптарды элдештируү, куралдуу кагылышууларга, кан төгүүлөргө жол бербөө, көтерүмдүүлүккө, өз ара түшүнүшүүлөргө жана сабырдуулукка үндөө болду.

Шабдан Баатырдын Россия тарапка ык алгандан кийинки анын атагын ого бетер арттырган алгачкы окуя айтылуу Тайлак баатырдын уулу Осмон датканын колониалдык администрацияга каршылык көрсөтүүсү менен байланыштуу.

1868-ж. жайында Токмок уездинин начальниги майор Загряжский Нарын, Кетмен-Төбө өрөөндөрүндө волосторду уюштуруу учурунда эсепке кирбей калган кыргыздардын санын тактоо жана административик-аймактык бөлүштүрүүнү аягына чыгаруу үчүн Тогуз-Торого келген. Бул кезде Үметаалы Ормон уулу менен Осмон Тайлак уулу жетектеген Нарындык кыргыздардын көз каранды эмместик үчүн кыймылы басылып, Ички Тенир Тоону Россияга караттуу толук аяктаган эле. Бирок Осмон датка өз максатынан биротоло баш тартпай, ыңгайы келгенде күрөштуу уланта берди. 1868-ж. апрелде анын «Жети-

Шаар» мамлекетинин башчысы Якуб-бек менен жашыруун байланыш түзүп жаткандыгы белгилүү болгондо, уулу Мамырканды майор Загряжский аманат катары карматып Верныйга жөнөткөн болчу. Ошого карабастан Осмон датка орус бийлигинен кол үзүп, саяктын 700 түтүн Чоро уругун Кокон ээлигине көчүрүп кеткен [18].

Уулун куткарыйп алуу үчүн онтойлуу учурду күтүп жүргөн Осмон датканын кошууну 1868-ж. 1-июлда Тогуз-Тородо жүргөн майор Загряжскийдин тобуна кол салды. Ал бул ирет орус чиновнигин туткунга түшүрүп, аны Верныйда аманат катары кармалып турган уулуна алмашууну көздөгөн. Бул кезде Шабдан Баатыр дагы майор Загряжский менен бирге Тогуз-Торого келип, жергиликтүү элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан. Чатаактын аягы эмне менен бүтөөрүн, карапайым элдин башына мүшкүл түшөөрүн түшүнүп түпкүлүгүн ойлогон Шабдан Баатыр чечкиндүү чара көрүп майор Загряжскийди курчоодон куткарыйп калды. Ошондогу, ага чейинки анын кыргыз жеринде тынчтыкты камсыз кылуу боюнча кылган кызматына, синирген эмгегине кезинде Жети-Суу облас-тынын аскер губернатору А.Я.Фриде мындайча баа берген: «Шабдан Сарыбагыштарды, алар менен бирге калган Кара-Кыргыздарды тынчтык жолу менен баш ийдирүүде көп ирет көмөк көрсөттү... 1868-ж. Нарында орустук башкаруу киргизилгенде жана буга нааралы болгон Кара-Кыргыздардын бир бөлүгү Токмок уездинин начальниги майор Загряжскийге куралдуу кол салганда Шабдан Жантаев тезинен жигит жыйнап... тоолуу жана чек аралык крайда башталган толкундоону жаныдан тутанып келе жатканда өчүрүп көё алды. Кийин дагы манап Шабдан Жантаев баардык иштерде, жергиликтүү начальниктерге... жардам керек болгондо... Түштүк-Батыш Тянь-Шандагы жер шартын жакшы билгендиги жана Кара-Кыргыздарга таасирдүүлүгү менен чон пайда келтирди»... [19].

Майор Загряжскийди Тогуз-Тородогу кагылышуудан аман алып калгандыгы үчүн Шабдан Баатырга орус өкмөтүнүн алгачкы сыйлыктары: экинчи даражадагы ардак чапаны жана Станислав лента-сына кыстарылган чоң алтын медаль ыйгарылат [20]. Орус генералдары кийинчөрээк, 70-жж. Кокон хандыгын каратуу үчүн жүргүзүлгөн жүрүштөрдүн учурунда да Шабдан Баатырдын жалпы кыргыз элине баркы барлыгын эске алып андан жардам сурашкан. Анткени жалан гана карандай күч колдонуу, куралдуу кагылышуулар жакшылыкка алып келбесине, айрыкча табигый чеп-коргон сымал бийик тоолордун арасынdagы душман оной менен өтө алгыс өткөөл, жолдору өтө татаал өрөөндердө жашаган өтө көп сан-

даган кыргыз уруу-уруктарын каратуу кыйынга турараына алардын көзү жеткен. Ал эми оор жоготууларга жол бербей женишти женилдетүү үчүн жергиликтүү элдин кадыр-барктуу адамдары менен керектүү учурда кенешип туруу, алар аркылуу тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл болчу. Ошондуктан 70-жж. орто ченинде орус бийлиги Шабдан Баатырды жигиттери менен биргэ Жети-Суулук казак-орус аскерлеринин курамында кызматка тартат. Алсак, ахидик даректе жазылып калгандай 1875-ж. күзүндө ал өз жигиттери менен «Түркстан генерал-губернатору К.П.Кауфмандын буйругу боюнча Кокон хандыгын каратуу учурунда Нарындан Кокондун чегине жөнөтүлгөн есаул барон Штакельбергдин отрядын коштоп чыгып Кокондогу иштерге катышкан» [21]. Ферганага алгачкы келишинде ал Полот хандын көтөрүлүшүнүн акыркы этабындагы Сузак, Анжиян, Наманган, Батакара, Спаскендеги (Избаскан) окуяларга күбө болгон. Менимче ошондогу кайғылуу көрүнүштөр көп өтпөй аны Чүйгө кайтып кетүүгө түртсө керек.

Шабдан Баатырдын өмүр баянындагы кабарга караганда генерал К.П.Кауфман аны сегиз жолдошу менен Батакара жана Избаскендеги элди тынчытуу боюнча кылган кызматы үчүн Георгий крестин (4-даражадагы согуштук орден белгиси – Θ.Т.) ыйгарган. Намангандан Ходжентке чейин Туркстан генерал-губернаторун коштоп барганы үчүн ал 300 сом жана ардак чапанына арзып, жигиттеринин баардыгы бирден ардак чапан менен сыйланышкан. Сыягы Шабдан Баатыр менен анын жигиттери жолдогу кыргыз айылда-рында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тынчтыкты камсыз кылууга олуттуу салым кошсо керек. Ходжентке жеткенде Шабдан Баатыр (октябрдын аягы – Θ.Т.) генерал-губернатордон уруксат сурап алып үйүнө кайтат. Ферганада жүргөн мезгилде ал жергиликтүү элге улутуна карап бөлбөй, баардыгына текши жакшылык кылууга, кан төгүүгө жол бербөөгө аракет жасаган. Маселен орус аскерлери Намангандын шаарын ээлегенде, каттуу каршылык көрсөтүүнүн уюштуруучулары катары айыпталып атууга буйрулган кожо, молдо, эл бийлек кадыр-барктуу 35 адамды ажалдан аман алып калган [22].

Кийинки жылы Шабдан Баатыр Алай өрөөнүнө уюштурулган аскердик-илимий экспедицияга да катышат. Аталган жүрүшкө катышуудагы башкы максаты дагы Алайлык кыргыздарды бөөдө кыргындан сактап калуу, ынтымакка ылаажы табуу, тынчтыкка данакер болуу эле. Анткени курал-жарагы, согушка даярдануусу, таж-рыйбасы жагынан кыйла артыкчылык кылган, абдан машыгып такшалган регулярдуу аскерлердин кысымына кыргыздар туруштук бере-

албасын ал мурдатан эле эң жакшы билчү. Андыктан ал орус аскерлеринин арасында жүрүп, алдын ала Алай калкы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, абалдын өзгөргөнүн түшүндүрүп ынтымакымала кылууга ашыккан. Антпесе жалаң мылтык, замбиректер менен куралданган аскерлер менен кармашу биринчи кезекте кыргыздар үчүн кыйын болмок.

1876-ж. 18-иүлдө башталган генерал-майор М.Д.Скобелевдин жетекчилиги астындагы Алай жүрүшү жөнүндө жогорудагы тиешелүү бөлүмдө кен-кесири сөз болгон. Ошондуктан ага кайрадан кайрылуунун зарылдыгы жок. Бул жерде биз Шабдан Баатырдын эки ортодо данакерлик кылуу аракетине гана кыскача токтолобуз. 1885-ж. 13-апрелде Жети-Суу обласынын аскер-губернатору жазған рапорттогу маалыматка караганда Абдылдабек жол башчылык кылган Алайлык кыргыздардын кыймылын басуу үчүн уюштурулган генерал М.Д.Скобелевдин экспедициясына Шабдан Баатыр 40 жигит менен келген [23]. Бирок, архивдик даректерде анын жигиттеринин саны ар башкacha айтылат. Алсак Фергана обласынын аскер-губернатору М.Д.Скобелевдин 1876-ж. 23-октябрда Түркстандын генерал-губернатору К.П.Кауфманга жөнөткөн билдириүүсүнүн бир жеринде Шабдан Баатыр 25 жигит менен келди десе, кийинки бир бетинде анын 30 жигити жөнүндө сөз болот [24].

Баса белгилей кете турган кызыктуу нерсе, 18-июль күнү танкы saat 4 тө ошол түнү Ленгир (Карчик) өзөнүнүн боюндагы көк өтөккө түнөгөн Ош колоннасынын авангарды капитан Боголюбовдун кол башчылыгы астында Абдылдабек 2000 жигити менен турган Шот өзөнүн көздөй адеп жөнөгөндө, мындалык сапердук команда менен жөө ракеталуу взводго Шабдан Баатыр жигиттери менен кошулат. Анын көздөгөн ой-максаты озунуп Алайлык агайин-туугандарга жолугуу, элчилик милдетти аткарып ажаат ачуу, тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө эки тарапты тен көндүрүү эле. Айтмакчы калган аскерлер Шабдан Баатыр кеткендөн бир нече saat өткөндөн кийин анын артынан капчыгайды өрдөп өйдөлөп жөношкон [25]. Кызыгы, Шабдан Баатыр баш болгон кыргыз жигиттери алдыңкы катарда келе жаткандыктан алгачкы күндөрү Абдылдабек жигиттерине орус аскерлерине карши ок аттырбай алыстап Шот коктусунун төрүнө чегинип кетет. Ошондо Шот капчыгайдында кароосуз ээн калган айылдардын малын орус аскерлери олжо кылып, М.Д.Скобелев ал малдын бир бөлүгүн өзү менен бирге жүргөн кыргыз жигиттерге, Батыр-башы, Ишан-Пансат сыйактуу алардын башчыларына сыйлык катары таратып бере баш-

тайт. Генерал М.Д.Скобелев ар дайым ынгайы келгенде пайдасы тийген кишилерге баалуу белектерди тартуулап, олжого түшкөн мал-мүлк менен сыйлоо аркылуу айлана-чөйрөдөгү кыргыздардын колониалдык администрацияга кызмат кылууга кызыгуусун күчтүүгө умтулчу. Бирок бул ирет ал оной олжого Шабдан Баатырды кызыктыра алган жок. Анын көр оокатка көз артпаган бийиктигине, адамкерчилигине, ынсантуулугуна ыраазы болгон генерал «Токмоктон өз каалосу боюнча 25 жигит менен келген эр жүрөк жана адеп-ахлакты бийик туткан намыскөй Шабдан баатырда кылуу үчүн эмес, кызмат кылуу үчүн келгенин айтып, олжонун өзүнө тиешелүү үлүшүнөн баш тартты», [26] – деп баса белгилеген.

Шабдан Баатырдын көнеши боюнча 21-июлда генерал М.Д.Скобелев Алай өрөөнүндөгү айылдарды тынчтуу үчүн аман каттарды жөнөтүп, күрөштү токтоткондорго кечирим берилээрин билдиригени белгилүү. Шабдан Баатырдын өтө кылдат, эптүүлүк менен жүргүзгөн элчилик аракеттеринин аркасында 26-июлда ага Абылдабектин бир тууган иниси Асанбек келип, эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталат. Эртеси, 27-июлда кошуун Сопу-Коргонго бир күн тыныгуу үчүн токтогондо Асанбек Шабдандын иниси Байбосун үч-төрт күн илгери Шотто баштаган тынчтык сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн кайра Абылдабектин оорук-турагына кеткен [27]. Дал ушул сүйлөшүүлөрдүн учурунда 27-июлда Абылдабектен келген катта мындай бир сунуш бар эле: «Эгерде сиз чындал эле тынчтыкты кааласаңыз жана өзүнүздүн убадаларыңызга туррууну көздөсөнүз, анда бул ишти Шабдан-баатырга дайынданыз. Биз дагы ага ишеним билдирибиз. Мейли Шабдан-баатыр биздин маселелерди каалагандай чечсин. Баардыгы сиздин эркинездө, бирок эгерде сиз Шабдан-ды Ош уездинде калтырсаныз, биздин ортобузда тынчтык орношу мүмкүн»[28].

Бирок эки тараптуу сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктап, Абылдабек жол башчылык кылган Алайлык кыргыздар багынуудан баш тартышты. Алардын орус аскерлерине активдүү каршылык көрсөтүүсү август айынын орто ченине чейин созулду. Шабдан Баатыр Абылдабек чек арадан ары Афганистан тарапка өтүп кеткиче артынан калбай бетме-бет жолугуп акылдашууга аракет кылганы маалым [29].

Шабдан Баатыр Курманжан-датка менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аны эски конуш-журтуна Гүлчөгө көчүрүп келүүде да зор роль ойноду. Ал генерал М.Д.Скобелевден уруксаат сурал алып,

атайын Курманжанга арнап ак өргөө көтөрүп бир топ күн ага урматый көрсөткөн экен [30].

Ошол эле жылы сентябрь айында Шабдан Баатыр Сохөрөөнүндө, Баткен жана Лейлек аймактарында болуп, тынчтыкты жана бейпил турмушту орнотууга көп күч жумшайт. Маселен, 7-сентябрда ал полковник князь Витгенштейн менен бирге Сохко жана Зардалы капчыгайына чейин келген. Ушул жүрүштүн учурунда Шабдан Баатырдын көп жолу пайдасы тийгенин кийинчөрээк Витгенштейн Ферганада областынын аскер башчысына жиберген рапортунда баса көрсөткөн [31].

Шабдан Баатыр Ферганалык кыргыздардан тышкary, кыргыз-кыпчак, өзбек, тажик ж.б. элдердин өкүлдөрү менен да тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн демилгечиси болгон. Алай жүрүшүнүн аяк ченинде аны 15 жигити менен генерал М.Д.Скобелев Каратегиндин шахына чек араны тактоо жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн элчиликке жиберген. Шабдан Баатыр Каратегинде бир топ күн жүрүп, адегенде буга чейин өз ара ынтымагы бузулуп ыркы кеткен элди элдештирген. Андан соң орус бийлигинин атынан чек ара тууралуу маселе козгогон. Жергиликтүү элдин улуту андан орус генералына аймактын калкынын абалынын начарлыгын, жардылыгын, жаратылыш-климаттык шарттары абдан татаалдыгын айта барууну, бул жакка жортуулду улантуудан аны айнитууну өтүнөт [32]. Каратегиндин өкүмдары аны меймандостук менен жакшы кабыл алып сый көрсөтүп, кетээринде кичүү иинисин кошуп берген. Ал Скобелевге жолугуп орус ээлиги менен Каратегиндин ортосундагы болжолдуу чек араны убактылуу такташкан. Алай жүрүшүнүн убагында сицирген эмгеги жана Фергана менен Каратегиндеги эки тарапка төң пайдалуу элчилик кызматы үчүн ага генерал К.П.Кауфман 2000 сом жана ардак чапан тартуулаган [33].

Шабдан Баатыр 1878, 1879 жана 1880-жылдары өз жигиттери менен Ат-Башыга коюлган орус отрядынын курамында Кытай менен Ат-Башы, Ак-Сай өрөөндөрү аркылуу өткөн чек араны тактодо да активдүү роль ойноду. Цинь империясынын чек арадагы аскерлеринин душмандык мамилелерине тоскоол болуу үчүн жөнөтүлгөн орус отрядына адегенде войсковой старшина Гринвальд кол башчылык кылган [34].

Якуб-бектин мамлекети кыйраганга чейин Аксай өрөөнү ага каратап, атугүл айрым жылдары Ат-Башы өрөөнүнө да көз артып, аны каратып алууга умтуулуп турган. Бул маселе Чыгыш Туркстан 1877-ж. кайрадан Цинь империясынын карамагына өткөндөн кийин ого бе-

тер курчуп кеткен. Мындан опурталдуу учурда аталган аймактын калкы кадырлап сыйлаган, ошондой эле ал жердин уусун мыкты билген Шабдан Баатырдын жардамына орус бийлиги муктаж болгон.

Айтмакчы, 1876-ж. эле, Жети-Шаар мамлекети жоюла электе Түркстан генерал-губернатору Ат-Башыга чек араны тактоо үчүн топтогон отрядга Шабдан Баатыр агасы Мырзалинын уул Алагуш баштаган жигиттерин кошуп берген. 1876-ж. жазында капитан А.Н.-Куропаткин Кашкарга келип, Якуб-бек менен чек ара тууралуу жаңы келишим түзгөн. Келишимдин шарттарына ылайык Ат-Башы өрөөнүнө Якуб-бек доомат кылбай турган болот. Албетте аталган келишимдин түзүлүшүнө жана Жети-Шаар мамлекетинин ээлиги Цинь бийлигине карагандан кийин бул тараптагы чек араны кайрадан тактоого Шабдан Баатыр белгилүү өлчөмдө салым кошкону талашсыз [35].

1876-1878-жж. «Нарын отрядынын курамында чек ара маселелерин чечүү боюнча тапшырылган өтө маанилүү милдеттерди так жана билгичтик менен эн мыкты аткарғандыгы үчүн» Түркстан генерал-губернатору генерал-адъютант К.П.Кауфман Жети-Суу обlastынын аскер-губернатору генерал-лейтенант Г.А.Колпаковский-дин сунушу боюнча Шабдан Баатырды 1879-ж. апрелде Анна лентасына кыстарылган, ийинге илинүүчү чоң алтын медаль менен сыйлаган. Мындан тышкary ага 1878-ж. жибек чапан жабышкан. Ал эми анын котормочу-жигити Көрпөбай Бостоновго Аксай волостуна караштуу Ат-Башылык кыргыздардын арасында пайдалуу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү үчүн Чон күмүш медаль ыйгарылат [36].

Шабдан Баатырдын дагы бир артыкчылыгы, адамкерчилик касиети – ал ар дайым кол алдындаагы адамдардын эмгегин жебей, кылган ак кызматын адилет баалай билгендиги. Ал өзү кандайдыр бир мамлекеттик сыйлык менен сыйланганда, мында жан жигиттеринин да салымы бар экенине бийлик өкүлдөрүн ынандырып, аларга да сыйлык ыйгартачы. Маселен, 1875-ж. Кокон журушунун учурунда Баяке Құнтуганов 4-даражадагы аскердик орден менен сыйланган эле. 1876-ж. Боромбай Раев Георгий жана Владимир сымагына кыстарылган эки күмүш медалга арзыган. Ал эми Алагуш Мырзалин 1878-ж. Георгий сымагына тагылган ийинге илинүүчү чоң күмүш медаль алат [37].

1880-жылы К.П.Кауфмандын буйругу боюнча Шабдан Баатыр 100 жигити менен полковник Принц кол башчылык кылган отрядын курамында Ак-Сай, Арпа өрөөндөрү аркылуу өтүүчү чек

араны бекемдөө иштерине көмөк көрсөткөн. Ошондогу тапшырмаларды ак пейилден так аткарғандыктары, ишке берилгендиgi менен айрымаланғандыктары, Кашкарлық соодагерлер жашыруун контрабандалық жол менен чек арадан Анжиянга айдал өтүп жаткан көп малды өз учурунда кармап, токtotкондуктары үчүн Шабдан Баатырдын 16 жигити 1880-ж августта мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүлгөн. Түркстан генерал-губернатору алардын ар бирине бирден чапан тартуулоо, Баяке Күнтугановду алтын медаль, Алагуш Мырзалинди Анна лентасына тағылган чон алтын медаль, калган жигиттерди чон, кичине күмүш медалдар менен сыйлоо жөнүндө чечим чыгарган [38].

1883-ж. Шабдан Баатыр Талаа (Степной) генерал-губернаторунун макулдугу боюнча Россия императору Александр III гө таажы кийгизүү аземине катышуу үчүн Жети-Суу областынын жергиликтүү калкынын өкүлү болуп шайланган [39]. Санкт-Петербургга чейин барып, орус мамлекетинин борборундагы майрамдык салтанаттарга катышкан сон ага 1883-ж. 14-майда Войсковой Старшина чини ыйгарылган жана чылкий алтын чыңжырлуу алтын saat тартууланып, 1-даражадагы ардак чапан жабылган [40]. Ал эми кийинки жылы жогорудагы сыйлыктарга кошумча дагы Император Александр III гө Ыйык тажы кийгизүүнүн эстелик медалын алат.

XIX к. 70-80-жж. Шабдан-Баатырдын жеке эле Жети-Суу аймагында жашаган кыргыз, казак калктырынын арасында кадыр-баркы артпастан, бүткүл Түркстан крайинин элдерине даңаза болгон. Анын аймакта тынчтыкты камсыз кылууга кошкон олуттуу салымын, ар түркүн элдердин ортосундагы ынтымакты чындоо боюнча жүргүзгөн иштерин жана алгылыктуу аракеттерин кезинде К.П. Кауфман, Г.А. Колпаковский, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев сыйктуу Түркстан чөлкөмүнүн генерал-губернаторлору, Фергана жана Жети-Суу обласстарынын аскер-губернаторлору жогору баалоого, мамлекеттик сыйлыктарды ыраа көрүүгө мажбур болушкан [41].

Анын көнүлүн алуу аркылуу кыргыздардын арасында колониалдык бийликтин таасириң бекемдөө, баркын көтөрүү максатында 1887-ж. ноябрда Жети-Суу аскер губернатору менен Талаа генерал-губернаторунун сунушу боюнча падыша өкмөтү Мамлекеттик Казначействонун эсебинен ага жылына 300 сом өлчөмүндө пенсия чектеп беришкени белгилүү. Кийинчөрээк, 1895-ж. Шабдан Баатырдын ынак достору, Закаспий областынын начальниги генерал Георгий Штакельберг жана Түркстан генерал-губернатору А.Н. Куропаткин пенсиянын өлчөмүн жок дегенде подполковник чининин бир жылдык маянасынын денгээлинде көбөйтүү жөнүндө маселе көтөрүшкөн.

Бирок бул маселе войсковой старшина милиции чини менен аскердик подполковник чининин ортосунда айрыма бар деген шылтоо менен он чечилген эмес [42].

Шабдан Баатырдын эл арасындагы ээлеген орду, артыкча абалы колониалдык бийлик өкүлдөрүн аны менен тыкыс байланыш түзүүгө түрткөнү тууралуу жашыруун архивдик даректердин бириnde мындай деп жазылып калыптыр: «Штабс капитан Кутуков... (Токмок Участкалык Приставы – Θ.Т.) Жантаев менен ынак дос болгон... был тааныштык Кутуков менен Жантаевдин ортосундагы кандайдыр бир жекече мамилелерге негизделген эмес, Кутуковдун кызмат абалынан жана Жантаевдин кыргыз калкынын арасындагы эмгеги синген, жеке эле өз волостундагы кыргыздардын арасында гана эмес, бүткүл уезде, атүгүл анын чегинен тышкary ишенимге жана таасирге ээ болгондуктан көпчүлүк учурда администрациянын максаттары учун пайдасы тийгендиктен келип чыккан» [43].

Бирок падышалык чиновнигердин арасынан анын абройунун барган сайын артып бара жатканына ичи тарып көрө албагандар да табылган. Алсак Пишпек уездинин начальниги А. Талызин 1896-ж. жазында жана күзүндө Жети-Суу областынын башкармалыгына жөнөткөн билдириүүлөрүндө Шабдан Баатырга тескери мүнөздөмө берип каралап, зияндугу элемент катары аны уезден чыгарып жиберсе он болоор эле деп жазып карәзгөйлүк кылат [44]. Бирок ал элдин сүйүктүү жол башчысын ачык кодулоого батына алган эмес. Эгерде андай кыянаттык кылса аймактагы кыргыздардын басымдуу көпчүлүк бөлүгү сөзсүз Шабдан Баатырды колдоп чыгаарына көзү жетип чочулаган. Ушундай кыянаттыктардын натыйжасында анын Сарыбагыш волостуна караштуу 400 десятина жерди менчикке бекитип берүү жөнүндө император Николай II ге жазған өтүнчүү, Жети-Суу областынын кыргыз жана казак элдеринин атынан падыша өkmөтүнө жөнөткөн 11 пункттан турган петициясы ж.б. кайрылуулары он чечилбей калган сыяктанат. Шабдан Баатырдын петициясында көтөрүлгөн маселелердин өтө орчундуусу жер маселеси кийин 1916-ж. көтөрүлүштүн башкы себеби болбодубу [45].

Албетте А. Талызин ж.б. чиновнигердин тымызын жасаган душмандык аракеттери, карәзгөйлүгү Шабдан Баатырдын беделин түшүрүп чүнчүтө алган жок. Ал кадимкисиндей каадалуу журттун кадырлуу билерманы сынары коомдук турмуштун чордонунда жүрүп, элинин көйгөйлүү маселелерин чечүүнү уланта берди. Анын улгайган

курагындагы ушундай ишмердигин Османаалы Сыдык уулу мындача сүрөттөйт: «Эми бу заманда баатыр ажы 73 жашка келип ушундай салтанаттуу, өмүрүнчө талыбай-арыбай, ар иштерди бүтүрүү, жараштыруу, келиштириүү менен алек эле. Баатырды бир көргөн киши айрылгысы келчү эмес. Анткени кыргыздардын кичине ишинен баштап, чон иштерине чейин бүтүрүп туроочу эле. Кыргыздардын башында турган амирчи-буйрукчуусу эле... Биринин артынан бири тынбай кечке чейин кыргыздар, казактар, сарттар келе берер эле арыз-арманын айтып» [46]...

Шабдан Баатыр өмүр бою жаштарды өнөр, илим үйрөнүүгө, билим алууга, элди этин эгип жер иштетүүгө, соода-сатык кылууга, иш билги ишкер болууга үндөп кеди. Атүгүл ал, кийинчөрээк элимди жерге отурукташтыра албадым деп арман кылган экен. Өзү башкаларга үлгү болуш үчүн Чон Кемин өрөөнүнө европалык тип-теги жакшынакай там салдырып, ички бөлмөлөрүн күзгүлөр, килемдер, жыгачтан жасалган кооз эмеректер, идиштер менен жасалгалаган. Ошондой эле Пишпекте да татынакай тамы бар эле [47]. Мындан тышкary Чон Кеминге «медресе-Шадманияны» курдуруп, 1909-1911-жж. усули-жадид (жаны метод) ыкмасында балдарга диний билимден тышкary айрым кадимки илимдерди окутурган. Медресеге Оренбург, Уфадагы медреселерден атайдын билим алган 1 казак, 1 ногой мугалим чакыртып, аларга өз эсебинен 500 сомдон акы төлөчү. Кээ бир жөндөмдүү, шыктуу уландарды Верныйдагы гимназиядан жана Пишпектеги багбанчылык окуу жайынан билим алуу үчүн жөнөтөт. Орус, өзбек ж.б. отурукташкан элдерден усталарды, багандарды алдырып келип кыргыздарга там салганды, зергерчиликти, жыгач, темир устачылыкты, жемиш бактарынын көчтөтөрүн тигүүнү, үйрөткөн. Анын балдары да атасынын айткан акылын угуп, уулу Мөкүш жылкы заводун түзүп асыл-тукум жылкы өстүрөт. Дагы бир уулу Самүдүн дыйканчылыкты аркалап, ар түрдүү дарактарды, мөмө-жемиш бактарын тигип багбанчылык кылган, жашылчасы жер жайнаган чарбак күткөн. Кемели бал чөлөк кармап, орус ынектарынын кол кабыш кылуусу менен айланадагы элге тез эле данкы чыгат. Эң кичүү баласы Аманга тери ийлей турган булгаары заводун курдуруп берип, ишкерликке үйрөткөн [48].

Шабдан Батырдын дагы бир артыкча касиети, ал ар дайым боорукерлик, соопчуулук иштерине жан дили менен алгачкылардан болуп катышып турган. Маселен Верныйдагы кароосуз калган балдар үйүнө бир нече жолу акчалай каражаттан каралашканы маалым.

Анын эсебинен кезинде Токмоктогу китепканага 500 сом акчалай көмөк көрсөтүлгөн [49].

Аттүгүл, 1904-ж. Мекеге ажыга бара жатканда 20 дай кишинин чыгымын өзү көтөрүп, Стамбулга барганды Түркиянын аймагы аркылуу Мекке, Медина тарапка салынып жаткан темир жолдун эсебине 2000 сом кошумча кошкону белгилүү. Мындай жоомарттыгы үчүн аны түрк султаны медаль менен сыйлаган болчу.

1912-жылы 6-апрелде Шабдан Баатыр дүйнөдөн кайтты [50]. Бирок анын артында аткарған иштери, кыргыз тарыхында өлбөс-өчпөс изи калды. Ал башкалардан көп жагынан айрымаланган тарыхий инсан. Себеби Шабдан Баатыр башкача заманда, кыргыз коомуунун өнүгүү өнүтү өзгөргөн мезгилде жашады. Ошондуктан ага элинин түпкү кызыкчылыктарын жаңырган доордун өктөм талаптарына ылайык ықмалар менен коргоого туура келди. Эми калайык калктын мұдоо-тилегин тынчтык жолу менен гана аткаруу мүмкүн эле.

## ТИРКЕМЕ

1. Шабдан баатыр. «Ала-Тоо» журналынын тиркемеси. Башкы ред. К.Жусупов; Түз. Н.Капаров. – Б.: «Ала-Тоо» журналынын ред., 1992. 56-бет.
2. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И. –44, оп.1, д. 695, 4-5-барактар.
3. Аристов Н.А. Усуну и кыргызы или кара-кыргызы, 512-бет.
4. Кемель Шабдан уулу. Краткая история Шабдана баатыра. // Шабдан Баатыр: эпоха и личность: Документы и материалы. / Сост. Ж.Абылдабек кызы и др. – Б.: Шам, 1999. 246-бет.
5. Абылдабек кызы Жаныл. Бабам Шабдан жөнүндө. // Шабдан баатыр. «Ала-Тоо» журналынын тиркемеси, 15-бет.
6. Аристов Н.А. Аталган эмгеги, 512-бет.
7. Осмонов А. Баатыр жөнүндө уukkan-билгендеримен. // Шабдан Баатыр. «Ала-Тоо» журналынын тиркемеси, 45-бет.
8. Кемель Шабдан уулу. Шабдан жөнүндө кыскача тарых. // Шабдан баатыр. «Ала-Тоо» журналынын тиркемеси, 7-8-беттер.
9. Аристов Н.А. Аталган эмгеги, 476-бет.
10. Османаалы Сыдык уулу. Кыргыз, Шабдан тарыхы. // Кыргыз санжырасы, «Ала-Тоо» журналынын тиркесеми, 171-бет.
11. Султаны Кенисара и Садык, 30-бет.
12. Наливкин В.Краткая история Кокандского ханства, 193-бет.
13. Аристов Н.А. Аталган эмгеги, 512-513-беттер.

14. Бартольд В.В. Избранные произведения по истории кыргызов и Кыргызстана, 244-бет.
15. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы, 51-бет.
16. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75. оп. 1, д. 51, 28-барак.
17. Бартольд В.В. Аталган китеби, 245-бет.
18. Хасанов А. Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70 годах XIX века, 57-бет.
19. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.4, д.218, 114-114-барактын арты.
20. Ровнягин В. Войсковой старшина милиции Шабдан Джантаев (некролог). // Семиреченские областные ведомости №96. 29 апреля 1912 года. 10-бет.
21. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.4, д.218, 114-барактын арты.
22. Кемел Шабдан уулу. Шабдан жөнүндө кыскача тарых, 9-бет.
23. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.4, д.218, 114-барактын арты.
24. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 47, 52-барактар.
25. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 46-барак.
26. Ошондо эле, 47-барак.
27. Ошондо эле, 50-барак.
28. РФ БМАТА. Ф. 1396, оп.2, д.97, 154-барактын арты.
29. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 53-барак.
30. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы, 70-бет.
31. Кыргыз Республикасынын БМА. Ф.И.-75, оп.1, д.53, 30-барак.
32. Өмүрбеков Т.Н. Шабдан Баатырдын дипломатиясы. // Великий Шелковый путь. – Вестник КНУ: Серия 1. Гуманит.науки.- Вып. II: История..., – Б.: КНУ, 2002. 60-бет.
33. Ровнягин В. Войсковой старшина милиции Шабдан Джантаев (некролог). // Семиреченские областные ведомости. №96. 29 апреля 1912 года. 10-бет.
34. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.4, д.218, 114-барактын арты.
35. Куропаткин А.Н. Исторический очерк Кашгарии. // Военный сборник. 1878, №1. Ч.1.
36. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.1, д.854, 1-барак.
37. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.1, д.1765, 49-барактын арты.
38. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.1, д.1765, 47-47-барактын арты, 53, 66, 68-барактар.

39. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И. – 77, оп.1, д. 1, 8-барак.
40. Шабдан Баатыр: эпоха и личность: Документы и материалы, 61-бет.
41. «Туркестанские ведомости», 6 мая 1912 г.
42. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.4, д.218, 106-107, 108, 109, 113, 117 – барактар.
43. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.31, д.901, 6-барактын арты, 8-8-барактын арты.
44. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И. – 44, оп.1, д. 695, 6-7-барактар.
45. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И. – 44, оп.1, д. 8815, 5-6-барактын арты; Молдокасымов К. Шабдандын петициясы же 1916-жылкы көтөрүлүштүн түпкү себептери. // Кыргызстан маданияты.
46. Османаалы Сыдыков. Тарых кыргыз, Шадмания. // Кыргыз санжырасы. – Ф.: Кыргызстан, 1990, 47-бет.
47. Казакстан Республикасынын БМА. Ф.И.– 44, оп.1, д. 695, 7-барак.
48. Кемел Шабдан уулу. Шабдан жөнүндө кыскача тарых. 12-бет
49. Өзбекстан Республикасынын БМА. Ф.И.-1, оп.31, д.901, 9-барак.
50. Туркестанские ведомости. 6 мая 1912 г. № 101; Семиреченские областные ведомости 29 апреля 1912 г.

## КОРУТУНДУ

XIX к. орто чени – XX к. башында кыргыз элинин коомдуксаясий өнүгүүсүнүн башкы багыттарын аныктоодо Улуу инсандардын ролу зор болду. Аталган мезгилде кенири аймакты мекендеген кыргыздардын арасынан Улуу инсандардын бир нече мууну өсүп чыкты. Алар оомалуу-төкмөлүү, оош-кыйышы көп ошол доордун өктөм талаптарына ылайык иш жүргүзүшкөн. Бирок ар дайым алардын көңүлүнүн борборунда кыргыз элинин түпкү кызыкчылыктары турган. Улуу инсандардын ишмердиги көпчүлүк учурда калайык калктын мүдөө-тилектери, ой-максаттары менен дал келген. Анткени алар тарыхий кырдаалга жаравша Ата Журттун көз каранды эместигин, эгемендигин камсыз кылууга аракет жасашкан. Айрым Улуу инсандар XIX к. 40-60-жж. өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүүгө көп күч жумшашты. Андай чыгаан жол башчылардын катарына Ормон хан менен Алымбек датка Асан бий уулу кирет. Улуу инсандар айрыкча коншулаш элдер, өлкөлөр менен өз ара алакабайланыштардын өнүгүн аныктоодо акылмандыкты, келечекти көрө билген көсөмдүктүү көрсөтүштү. Буга алардын Кокон хандыгына, Цинь империясына, Россия империясына, канатташ казактардын хан, султандарына карата мамилеси күбө.

XIX к. биринчи жарымында кыргыздардын ээлиги чоң аймакты өз ичине камтычу. Бул мезгилде көп сандаган кыргыз уруу биримелери азыркы Кыргызстанды толук жана ага жанаша жаткан чөлкөмдөрдүн кыйла бөлүгүн ээлеп турушкан. Кыргыздар ал кезде күн батышта Талас өрөөнүнөн тартып күн чыгышта Үч-Турпан, Бай, Кусан, Чалыш жана Турпанга, түндүгү Иледен түштүгү Кашкарга чейинки кенири мейкиндикти мекендешкени белгилүү. Ошондой зор аймакты кучагына алган кыргыз өлкөсүнүн өзөгүн Алатоо, Төңир-Тоо, Алай, Памир тоолорунун этектериндеги көк жайыктуу өрөөндөр түзгөн. Табигый бекем чеп катары кызмат өтөгөн ошол бийик тоолордун арасындагы ойдуңдар, капчыгай, коктуколоттор жанга жайлую, төрт түлүк мал бакканга ыңгайлуу келген. Албетте суусу мол, онтойлуу ойдуң жерлерде кыргыздар мал багуудан тышкы арпа, буудай, таруу сыйктуу дан эгиндерин эгип дыйканчылык да кылышкан.

XIX к. бириңчи жарымында қыргыз уруу-уруктарынын этносаясий жактан биригүү жарайны жанданып, жалпы улуттук қызыкчылыктарга дал келген тенденциялар күч ала баштайды. Себеби Жунгар хандарынын баскынчылык жортуулдарынын учурунда Ата Журттан алыска сүрүлүп татаал тагдырга кабылган, өтө оор турмушту баштадан кечирген элет эли белгилүү өлчөмдө саясий жактан сабак алган эле. Ошондой оор сыноолордо, катаал заманда такшалган, дасыккан даанышман Улуу инсандар өз өлкөсүнүн, элинин келечегин ойлоп, ага кам көрүшкөн. Ич ара ынтымак, эл биримдиги, эгемендик, көз каранды эместики, мамлекеттүүлүк идеялары ақылман жол башчылардын көкүрөгүн уялаганы анык. Бирок андай асыл максаттардын ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн али ички жана тышкы зарыл шарттар бышып жетиле элек болчу. Арийне, буга бириңчи кезекте ошол доордогу үстөмдүк қылган коомдук мамилелер тоскоол болгон.

Ал мезгилде канатташ жашаган бөлөк көчмөн калктар сыйктуу эле қыргыздардын коомдук турмушунда дагы негизинен патриархалдык-уруулук мамилелер сакталып турган. Мындай абал кәэде уруулар ортосундагы кагылышууларга, доо-талаштарга, чыр-чатактарга себеп болоор эле. Айта кете турган жагымдуу бир жагдай XIX к. 30-40-жж. мындай терс көрүнүштөр кандайдыр бир дөнгөлдө сейректей түшкөн болчу.

Кончулар менен мамилелеге кайрылсак, Кокондо Шералы хан көтөрүлүп, ордодо Анжиян, Алайлык қыргыз бий, билермандарынын таасири күч алган соң Аркалык қыргыздардын арасында, алардын саясий абалында кескин өзгөрүүлөрдүн болушу үчүн онтойлуу қырдаал түзүлдү. Муну туура баамдаган Ормон Ниязбек уулу ж.б. чон манаптар Ала-Тоодо өз алдынча қыргыз мамлекетин түптөөгө умтуулуп, аны ишке ашырууга чечкиндүү чараУа көрүштү. Натыйжада 1842-ж. ири уруу бирикмелеринин жол башчылары атайын салтанат-аземге жыйналып, қыргыз хандыгын түзүү жөнүндө талылуу маселе талкууланып ал он жагына чечилгенден кийин Улуу инсандардын бири Ормон хан таасири күчтүү чон манаптардын сунушу боюнча ата-бабалардын салтына ылайык ак кийизге оттургузулуп хан көтөрүлөт. Жаңыдан түзүлгөн хандык түбөлүктүү болбосо дагы, Ормон хандын чечкиндүү аракеттеринин аркасында мамлекеттүүлүктүн айрым негизги белгилери, атрибуттары калыптана баштаган. Биримдиктин, бирдиктүү борбордошкон мамлекеттин зарылдыгы бөтөнчө хан Кененин чапкындарынын маалында даана байкалды. Баса белгилей кете турган дагы бир нерсе, Кенеса-

ры хандын жортуулдарынын алгачкы учурунда Улуу инсандар Жантай жана Жангарач көз каранды эместикин үчүн күрөштүн чыныгы уюштуруучулары катары калайыктын арасында зор кадыр-баркка ээ болушкан.

XIX к. 30-40-жж. Европалык күч-кубаттуу державалардын кысымынан алсыраган Цинь империясы бул мезгилде кыргыздардын көз каранды эместикине анчейин коркунуч туудура алган жок. Тескерисинче кыргыздар айрым жылдары Чыгыш Туркстандагы Жангир ж.б. кожолордун боштондук кыймылына колдоо көрсөтүп турганы маалым. Ошондуктан Цинь бийлиги кыргыздардын Улуу инсандары менен ынтымак-ымала кылууну, аларды өз тарабына тартууну көздөшкөн. Ал кезде али Казакстанды толук карата элек Россия империясы да өзүнүн бул тарараптагы стратегиялык кызыкчылыктарын тынчтык жолу менен коргоого умтуулуп, кыргыздардын жол башчыларынын колдоосуна ээ болууга аракет жасашкан. Ал сак, Батыш Сибирдеги орус бийлигинин андай аракеттери XIX к. 40-50-жж. Ормон хан, Боромбай бий, Жантай жана Жангарачка карата мамилелеринен ачык көрүнөт. Ал эми 50-жж. экинчи жарымынан тартып, чөлкөмдөгү саясий кырдаал Россиянын пайдасына өзгөргөндө, орус төрөлөрү өз өлкөсүнүн таасирин таратуунун бөлөк ыкмаларын да колдоно баштады. Ошондо кыргыздын мыктылары дагы қүчтөрдүн төң салмактуулугуна жараша Ата Журттун келечегине кедерги болбогудай онтойлуу жолду тандашкан. Болбосо ички биримдиги анчейин бекемделе элек саны аз тоолук эл күч-кубаттуу или державанын илгерилеп Орто Азиянын ичкери жагына жылышина туршутук бере алмак эмес. Муну кийин Курманжан датка, Байтик Баатыр, Шабдан Баатыр да туура түшүнгөн. Алардын башкы максаты карапайым калкын бөөдө кыргындан аман алып калуу, кийинки өсүп-өнүгүүсү үчүн кам көрүү болгону шексиз. Улуу инсандардын ошол кездеги коомдук-саясий ишмердиги кыргыз элинин түпкү кызыкчылыктарына төп келгенин тарыхий окуялардын андан аркы өнүгүүсү көрсөттү.

Кокон хандыгы өзү негизделген алгачкы жылдардан тартып эле Фергана өрөөнүн мекендеген ар түркүн элдерди өз ичине камтып көп улуттуу мүнөзгө ээ болгон. Андыктан Алымбек датка, Курманжан датка, Алымкул Аталаык ж.б. кыргыздын чыгаан инсандары хандыктын саясий турмушуна активдүү аралашып, көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерге айланышкан. Атүгүл алар хандык такты, таажынын тагдырын чечип, иш жүзүндө мамлекеттеги эң жогорку бийликтى колго алышкан. Асыресе Алымбек датка Анжияндын аки-

ми, парваначы наамына арзып, Кокон хандыгынын баш вазири кызматына чейин көтөрүлсө, кыргыз-кыпчак Аталык адегенде Кокон хандыгынын аскер башчысы, андан соң өлкөнүн анык өкүмдәры катары бийлик жүргүздү. Албетте мында алардын башкаларда жок сейрек кездешүүчү артыкча касиеттери, ашкан ақылмандыгы, кементерлиги, адам таң калаарлык адамкерчилик сапаттары, тубаса шык-жөндөмү чечүүчү роль ойногону талашсыз. Ушундай касиеттери бар Курманжан датканы орус генералдары атугүл «Алай ханышасы» деп атоого аргасыз болушпадыбы.

XIX к. Улуу инсандардын кийинкиси Шабдан Баатырдын элинин келечеги үчүн кам көргөн кеменгерлиги, айкөлдүгү, ақыл-гөйлүгү тууралуу көптөгөн уламыш, санжыра-баяндар бекеринен жааралган эмес, алардын тарыхий чындыгы, негизи бар. Ал дагы өз доорунун өктөм талаптарына шайкеш элинин мүдөө, талаптарын коргоп калкына ак кызмат кылды, элине эш-тутка болуп жүгүн көтердү. Айтор ар бир Улуу инсан ар башка заманда жашагандыгына карабастан алардын коомдук-саясий ишмердиги өз мезгилиниң өзгөчөлүктөрүнө шайкеш келип кыргыз элинин түпкү кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Алардын көп кырдуу ишмердигинин мааниси убакыт өткөн сайын арта берээри улам кийинки муундарга, урпактарга чоң сабак жана үлгү болору анык.



888677